

КЫРГЫЗ ССР ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ
АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР

Терминология комиссиясы
Терминологическая комиссия

Р. УСУБАКУНОВ, Ч. ЖАНЫБЕКОВ

**МАТЕМАТИКА ТЕРМИНДЕРИНИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА
СӨЗДҮГҮ
РУССКО-КИРГИЗСКИЙ
СЛОВАРЬ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ**

Фрунзе — 1967

КЫРГЫЗ ССР ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ
АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР

Терминология комиссиясы
Терминологическая комиссия

Р. УСУБАКУНОВ, Ч. ЖАНЫБЕКОВ

МАТЕМАТИКА ТЕРМИНДЕРИНИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА
СӨЗДҮГҮ

РУССКО-КИРГИЗСКИЙ
СЛОВАРЬ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЛИМ»
Фрунзе — 1967

Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын
Терминологиялык Комиссиясынын
чечими боюнча басылды.

298336
Центральная научная
Библиотека
Академии наук Кыргызской ССР

Редколлегия: математика илими боюнча адис-редактор А. Рыс-
келдиев, тилчи-редакторлор: А. Биялиев, Т. Дүйшен-
алиева, М. Юсупова.

КИРИШ СӨЗ

Математика терминдеринин биротоло калыпталган жана Терминком тарабынан бекитилген орусча-кыргызча сөздүгү ушул убакка чейин түзүлө элек. Кыргыз мектептеринде азыр колдонулуп жүргөн математика окуу китептери жана маселелер жыйнактары орус тилинен кыргызчага которулгандыгы белгилүү. Ошондуктан аларда бир эле термин бир нече вариантта берилип, калган баш-аламандыктар көп кездешет.

Ал эми республиканын жогорку жана атайын орто окуу жайларында, математика курстарында макулдашылган, бирдиктүү терминологиялык системанын жоктугунан, ар кайсы окуу жайларынын окутуучулары терминдерди өзүнүн ылайык табышына жараша колдонуунун натыйжасында да бир кыйла чаташуулар болуп келе жатат. Мындай абал Терминология Комиссиясынын алдына математикалык терминдердин сөздүгүн түздүрүү зарылдыгын койду.

Албетте, мындай сөздүктү түзүүгө аракеттенүү жаңылык эмес. Сөздүктүн долбоорун түзүү иши согуш жылдарынан мурда эле башталган. Алсак, 1939-жылы А. Стамбеков тарабынан математикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгүнүн алгачкы экинчи долбоору түзүлгөн. Бардыгы 900дөй терминди камтыган ал сөздүктүн бир кыйла пайдалуу сапаттары менен бирге негизги эки кемчилиги болгон. Алар — орто мектептин математикалык терминин толук ичине ала албагандыгы жана терминге кыскача түшүнүктүн берилбегендиги эле.

Математика илиминин кыргызча терминологиясын андан ары иретке келтирүү максатында Терминология Комиссиясы 1950-жылы А. Исхаков тарабынан түзүлгөн математика-терминдеринин сөздүгүнүн үчүнчү долбоорун жарыкка чыгарды. Ал терминдердин байлыгы жана берилген эквиваленттеринин тактыгы боюнча сөздүктүн экинчи долбоорунан бир кыйла жогору деңгээлде эле. Бул долбоор өз мезгилинде мектептин математика мугалимдерине жана математиктердин котормочулук иштеринде чоң жардам көрсөттү. Ошондой болсо да

үчүнчү долбоор жогорку негизги эки кемчиликтерден биротоло кутула алган эмес.

Азыркы замандагы илимдин коомдук өндүргүч күчтөргө айланып бара жатышына да математика илиминин орчундуу салымы бар. Ошондуктан азыркы математиканын тез темп менен өнүгүшү закон ченемдүү нерсе ал өз кезегинде терминдердин кеңейишине себеп болору белгилүү.

Бул сөздүктү окуган математиктер гана эмес, ар кандай окуучулар дагы түшүнсүн деген максатта көпчүлүк терминдерге кыскача түшүнүктөр берилди. Мындай талкуулоолор жана терминдин котормосунун экинчи ыктымалдуу эквиваленти кашаага алынды. Сөздүктөгү эки-үч сөздөн турган терминдин орусча бөлүмү математикалык адабияттарда көбүрөөк колдонулуп айтылышына жараша берилди. Татаал терминдердин ушундай тартипте берилиши сөздүктөн пайдалануучуларга ыңгайлуу болот го деп эсептейбиз.

Алсак, «алгебра современная» дебестен, аны «современная алгебра» деп, «величина векторная» дебестен, аны, «векторная величина» деп алдык. Сөздүктүн көлөмүн чоңойтпоо максатында алардын экинчи варианттары сөздүккө киргизилген жок. Бирок негизги термин-элементтен чыккан терминдердин толук болушу үчүн алды жакта келтирилип кеткен сыяктуу терминдерди кайталабастан мүмкүн болушунча толук берүүгө аракеттендик. Мындайча берүү, албетте, сөздүктүн көлөмүн чоңойтууга алып келет. Бирок терминдерди кенен, кээ биринин андай берилиши сөздүктөн пайдалануучулардын кенен чөйрөсү үчүн пайдалуу экендигин эске алдык.

Сөздүктү түзүүдө пайдаланылган математикалык адабияттардын, справочниктердин жана долбоорлордун тизмеси сөздүктүн аягында берилди. Сөздүктү түзүүчүлөр, өздөрүнүн жогорку окуу жайларында кыргыз тилинде бир нече жылы сабак берген тажрыйбаларына таянышып, математиктердин бул сөздүктүн кол жазмасын талкуулоо мезгилинде айтылган баалуу кеңештерин жана сунуштарын эске алышты. Түзүүчүлөр ал адистерге өздөрүнүн терең алкышын айтышат.

Сөздүккө жогорку окуу жайларынын программаларына ылайык келген математикалык терминдерди киргизүүгө аракет кылганыбыз менен, сөздүк ал терминдерди толук ичине ала албайт. Алсак, сызыктуу программалоо, эсептөөчү машиналар, кибернетика жана логикада кезигүүчү терминдердин бардыгы дээрлик алынган жок. Ошондой эле берилген терминдерге бардык учурда туура эквивалент берилди деп айта албайбыз.

Ошондуктан бул сөздүктө учуроочу кемчиликтерди баса көрсөтүп, аны жакшыртуу боюнча өздөрүнүн баалуу кеңеште-

рин берген адистерге алдын ала алкышыбызды айтаар элек.

Өзүңүздөрдүн сунушуңуздакы жана пикирлериңиздерди төмөнкү адрес боюнча жиберүүңүздөрдү өтүнөбүз: Фрунзе шаары, XXII партсъезд көчөсү, 265-а үй, Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын алдындагы Терминологиялык Комиссиясы.

ТҮЗҮҮЧҮЛӨР.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пока мы не имеем утвержденного «Русско-киргизского словаря математических терминов». Учебники и задачки по математике, которыми пользуются учащиеся киргизских школ, являются переводами с русского оригинала на киргизский язык. В них большинство математических терминов дается в разных вариантах. Из-за отсутствия единой согласованной терминологической системы преподаватели высших и средних специальных учебных заведений республики зачастую пользуются «своими» терминами, подходящими с их точки зрения, что порождает разноречие и путаницу. Все это указывает на необходимость создания единой системы математических терминов, что и осуществлено по линии Терминологической комиссии.

Первая попытка составления проекта «Словаря математических терминов» была сделана еще до войны, в 1939 г., А. Стамбековым (по счету второй проект). Он содержал около 900 терминов. Наряду со многими положительными качествами второй проект страдал двумя основными недостатками: не были охвачены даже те математические термины, которые употребляются в средней школе, и не было дано краткое толкование приводимых терминов.

С целью дальнейшего упорядочения киргизской математической терминологии в 1950 г. Терминологическая комиссия выпустила третий проект терминологического словаря, составленного А. Исхаковым. Этот словарь выгодно отличался от предыдущего по охвату терминов и точности данных эквивалентов. Поэтому он оказался весьма полезным для учителей математики и переводчиков математической литературы, хотя не был свободен от основных недостатков. Сейчас, когда наука становится непосредственной производительной силой в развитии общества, математике принадлежит первостепенная роль. Она развивается ускоренными темпами, следовательно, расширяется и математическая терминология. В предлагаемом

словаре большинство терминов снабжено кратким толкованием, иногда в скобках даны их эквиваленты. С целью ликвидации перегрузки словаря за счет сложных терминов типа «алгебра современная» и «современная алгебра», «величина векторная» и «векторная величина» в словаре отдано предпочтение вторым вариантам.

В конце словаря дан список использованной математической литературы и справочников.

При составлении словаря авторы опирались на многолетний опыт преподавания математики на киргизском языке в вузах республики и учли ценные советы и предложения математиков, принимавших участие в обсуждении рукописи. Несмотря на то, что словарь охватывает почти всю терминологию математических дисциплин в соответствии с программой вузов, он отнюдь не является полным, ибо в словаре полностью отсутствуют термины, связанные с линейным программированием, вычислительными машинами, логикой и кибернетикой.

Заранее приносим благодарность всем специалистам, которые выскажут свои ценные замечания о словаре, а также лицам, принимавшим участие в обсуждении рукописи.

Свои предложения и замечания просим присылать по адресу: Фрунзе, ул. XXII партсъезда, 265-а, Терминологической комиссии при Академии наук Киргизской ССР.

СОСТАВИТЕЛИ

А

АБ'АК
А'БЕЛЕВА ГРУ'ППА

А'БЕЛЕВ НОРМА'ЛЬНЫЙ
ДЕЛИ'ТЕЛЬ
А'БЕЛЕВО РАСШИРЕ'НИЕ

А'БЕЛЕВО ЧИСЛОВО'Е ПО'-
ЛЕ

АБСОЛЮ'ТНАЯ АСИМПТО-
ТИ'ЧЕСКАЯ ОЦЕ'НКА

АБСОЛЮ'ТНАЯ ВЕЛИЧИНА'

АБСОЛЮ'ТНАЯ ВЕЛИЧИНА'
ВЕ'КТОРА
АБСОЛЮ'ТНАЯ ВЕЛИЧИНА'
ДЕЙСТВИ'ТЕЛЬНОГО ЧИС-
ЛА'

АБСОЛЮ'ТНАЯ ВЕЛИЧИНА'
КО'МПЛЕКСНОГО ЧИС-
ЛА'

АБСОЛЮ'ТНАЯ ГЕОМЕ'Т-
РИЯ

АБАК (эсептөөчү доска).
АБЕЛДИН ГРУППАСЫ
(коммутативдик $ab=ba$
законун канааттандыруу-
чу группа).

АБЕЛДИН НОРМАЛДЫК
БӨЛҮҮЧҮСҮ
АБЕЛДИН КЕҢИТҮҮСҮ,
АБЕЛДИК КЕҢҮҮ
АБЕЛДИН САН ТАЛААСЫ

АБСОЛЮТТУК ЧОНДУ-
ГУН АСИМПТОТАЛЫК
ЧАМАЛАП БИЛҮҮ
АБСОЛЮТТУК ЧОНДУК
(сан оң же нөл болсо —
ушул сандын өзү, сан терс
болсо—анын карама-кар-
шы саны. Ал $|x|$ деп бел-
гиленет, м.: $|5|=5$, $|0|=$
 $=0$, $|-3,7|=3,7$).

ВЕКТОРДУН АБСОЛЮТ-
ТУК ЧОНДУГУ
АНЫК САНДЫН АБСО-
ЛЮТТУК ЧОНДУГУ

КОМПЛЕКСТҮҮ САНДЫН
АБСОЛЮТТУК ЧОН-
ДУГУ
АБСОЛЮТТУК ГЕОМЕТ-
РИЯ

АБСОЛЮ'ТНАЯ ДОСТО-
ВЕ'РНОСТЬ
АБСОЛЮ'ТНАЯ КРИВИЗНА'
АБСОЛЮ'ТНАЯ НЕПРЕ-
РЫ'ВНОСТЬ
АБСОЛЮ'ТНАЯ ОШИ'БКА
АБСОЛЮ'ТНАЯ ОЦЕ'НКА

АБСОЛЮ'ТНАЯ ПОГРЕ'Ш-
НОСТЬ

АБСОЛЮ'ТНАЯ ПРЕДЕ'ЛЬ-
НАЯ ПОГРЕ'ШНОСТЬ

АБСОЛЮ'ТНАЯ ПРОИЗ-
ВО'ДНАЯ ВЕ'КТОРА
АБСОЛЮ'ТНАЯ ПРОИЗ-
ВОДНАЯ ФУ'НКЦИЯ
АБСОЛЮ'ТНАЯ СХОДИ-
МОСТЬ РЯ'ДА

АБСОЛЮ'ТНАЯ ТО'ЧКА
АБСОЛЮ'ТНО БОЛЬША'Я
ВЕЛИЧИНА'
АБСОЛЮ'ТНОЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИ'РОВАНИЕ

АБСОЛЮ'ТНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
АБСОЛЮ'ТНОЕ ОТКЛОН'Е-
НИЕ

АБСОЛЮ'ТНОЕ ЧИСЛО'

АБСОЛЮТТУК ЧЫНДЫК

АБСОЛЮТТУК ИИРИЛИК
АБСОЛЮТТУК ҮЗГҮЛ-
ТУКСҮЗДУК

АБСОЛЮТТУК КАТА
АБСОЛЮТТУК ЧОНДУ-
ГУН ЧАМАЛАП БИЛҮҮ
АБСОЛЮТТУК КАТАЛЫК
(сандын так мааниси ме-
нен жакындаштырылган
маанисинин айырмасынын
абсолюттук чондугу).

АБСОЛЮТТУК ПРЕДЕЛ-
ДИК КАТАЛЫК (абсо-
люттук катадан кичине
болбогон, эң жок дегенде
ошол катага барабар бол-
гон ар кандай оң сан).

ВЕКТОРДУН АБСОЛЮТ-
ТУК ТУУНДУСУ
ФУНКЦИЯНЫН АБСО-
ЛЮТТУК ТУУНДУСУ
КАТАРДЫН СӨЗСҮЗ
ЖЫЙНАЛУУЧУЛУГУ
(берилген катар өзү гана
жыйналуучу болбостон, ал
катардын мүчөлөрүнүн аб-
солюттук чондуктарынан
түзүлгөн катардын дагы
жыйналуучулугу).

АБСОЛЮТТУК ТОЧКА
ӨТӨ ЧОҢ ЧОНДУК

АБСОЛЮТТУК ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛОО (ковари-
анттык жана абсолюттук
туундуларды эсептөө).

АБСОЛЮТТУК МААНИ
АБСОЛЮТТУК АЙЫРМА-
ЛАНУУ (кыйшаюу, жан-
таюу).

АБСОЛЮТТУК САН (атсыз
сан)

АБСОЛЮТНО ИНТЕГРИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ

АБСОЛЮТНО МАЛЫЯ ФУНКЦИЯ
АБСОЛЮТНО МАЛЫЙ ВЫЧЕТ
АБСОЛЮТНО МОНОТОННАЯ ФУНКЦИЯ

АБСОЛЮТНО НАИМЕНЬШИЙ ВЫЧЕТ
АБСОЛЮТНО НЕПРЕРЫВНАЯ ФУНКЦИЯ

АБСОЛЮТНО РАСХОДЯЩИЙСЯ РЯД

АБСОЛЮТНО СХОДЯЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

АБСОЛЮТНО СХОДЯЩИЙСЯ РЯД

СӨЗСҮЗ ИНТЕГРАЛДА-НУУЧУ ФУНКЦИЯ

$\int_a^{\infty} |f(x)| dx$ интегралы та-

былган функция. Мында интегралдын өзү сөзсүз жыйналуучу болот).

ӨТӨ КИЧИНЕ ФУНКЦИЯ

ӨТӨ КИЧИНЕ ВЫЧЕТ

ДАЙЫМА МОНОТОНДУУ ФУНКЦИЯ (дайыма өсүүчү же кемүүчү функция).

ЭН ЭЛЕ КИЧИНЕ ВЫЧЕТ

ЭЧ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ФУНКЦИЯ (эч бир точкада үзгүлтүгү жок функция).

ЭЧ ЖЫЙНАЛБООЧУ КАТАР (берилген катардын өзүнүн дагы, анын мүчөлөрүнүн абсолюттук чоңдуктарынан түзүлгөн катардын дагы жыйналбоочулугу).

СӨЗСҮЗ ЖЫЙНАЛУУЧУ КӨБӨЙТҮНДҮ (көбөйтүүчүлөрүнүн абсолюттук чоңдуктарынын көбөйтүндүсүнүн, көбөйтүүчүлөрүнүн саны чексиз арткандагы чектүү пределинин болушу).

СӨЗСҮЗ ЖЫЙНАЛУУЧУ КАТАР (мүчөлөрүнүн абсолюттук чоңдуктарынан түзүлгөн катардын белгилүү бир чектүү суммага ээ

болушу, м.: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ката-

АБСОЛЮТНО ТОЧНЫЙ ИНДИКАТОР
АБСОЛЮТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
АБСОЛЮТНЫЙ ИНВАРИАНТ
АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ
АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ
АБСОЛЮТНЫЙ НУЛЬ

АБСОЛЮТНЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ
АБСОЛЮТНЫЙ СИМПЛЕКС
АБСОЛЮТНЫЙ ЭКСТРЕМУМ
АБСТРАКТНАЯ АЛГЕБРА
АБСТРАКТНАЯ ВЕЛИЧИНА

АБСТРАКТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

АБСТРАКТНАЯ ГРУППА
АБСТРАКТНАЯ МАТЕМАТИКА

ры берилип, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ ката-

ры чектүү суммага ээ болсо, берилген катар сөзсүз, жыйналуучу катар болот).

ЭН ТАК ИНДИКАТОР

АБСОЛЮТТУК ДИФФЕРЕНЦИАЛ
АБСОЛЮТТУК ИНВАРИАНТ
ЭН ЧОҢ МАКСИМУМ

ЭН КИЧИНЕ МИНИМУМ
АБСОЛЮТТУК НӨЛ (эн эффективдүү жол менен муздатканда ар кандай нерсенин температурасы умтулуучу предел, м.: физикада — 276,16°C болгон эң төмөнкү температура абсолюттук нөл температурасы деп саналат).

СӨЗСҮЗ ПАРАЛЛЕЛДУУЛУК

АБСОЛЮТТУК СИМПЛЕКС

ЭН (ЧОҢ ЖЕ КИЧИНЕ) ЭКСТРЕМУМ

АБСТРАКТУУ АЛГЕБРА (конкреттүү эмес алгебра)

АБСТРАКТУУ ЧОНДУК (ойдогу, көңүлдөгү чоңдук).

АБСТРАКТУУ ГЕОМЕТРИЯ (конкреттүү эмес ой жүгүртүү аркылуу элестетилген геометрия, чынында мындай геометрия жок).

АБСТРАКТУУ ГРУППА
АБСТРАКТУУ МАТЕМАТИКА (ой жүгүртүүнүн математикасы).

АБСТРАКТНАЯ СИСТЕМА
АБСТРАКТНАЯ ТЕОРИЯ
АБСТРАКТНАЯ ФУНКЦИЯ
АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ
АБСТРАКТНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО
АБСТРАКТНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ГИЛЬБЕРТА
АБСТРАКТНЫЙ ИНТЕ-
ГРАЛ
АБСТРАКТНЫЙ СИМ-
ПЛЕКС
АБСУРДНОСТЬ

АБСЦИССА
АБСЦИССА ТОЧКИ

АВТОКОЛЕБАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ВЫЧИСЛЕНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАМЕ-
НА АДРЕСА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАСИ-
ТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ
АВТОМОРФИЗМ

АВТОМОРФИЗМ ПОЛЯ

АБСТРАКТУУ СИСТЕМА
АБСТРАКТУУ ТЕОРИЯ
АБСТРАКТУУ ФУНКЦИЯ
АБСТРАКТУУ ТҮШҮНҮК
АБСТРАКТУУ МЕЙКИН-
ДИК
ГИЛЬБЕРТТИН АБСТРАК-
ТУУ МЕЙКИНДИГИ
АБСТРАКТУУ ИНТЕГРАЛ

АБСТРАКТУУ СИМПЛЕКС

САНДЫРАКТЫК (эч кан-
дай мааниге ээ болбостук,
м.: ар кандай оң санды
терс деп айтуу).

АБСЦИССА
ТОЧКАНЫН АБСЦИССА-
СЫ (тегиздикте же мей-
киндикте жайланышкан
точканын ох огу боюнча
же ал окко параллель сы-
зык боюнча ченелип кою-
луучу биринчи координата).

ӨЗҮНЧӨ ТЕРМЕЛҮҮ (өзү
кыймыл берүүчү терме-
лүү).

АВТОМАТТАШТЫРЫЛ-
ГАН ЭСЕПТӨӨ
АДРЕСТИ АВТОМАТТУУ
ТҮРДӨ АЛМАШТЫРУУ
АВТОМАТТЫК ӨЧҮРГҮЧ

АВТОМАТТЫК ПРОГРАМ-
МАЛАШТЫРУУ
АВТОМАТТЫК БАШКА-
РУУ (тейлоо)
АВТОМОРФИЗМ (көптүк-
тү, амалдардын белгилүү
бир системасында өзүн
өзүнө көчүрүүчү изоморф-
тук чагылдыруу).
ТАЛААНЫН АВТОМОР-
ФИЗМИ

АВТОМОРФИЗМ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ
АВТОМОРФНАЯ ФУНКЦИЯ
АВТОМОРФНОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ
АВТОНОМНЫЙ ПРОЦЕСС

АВТОПОЛЯРНЫЙ ТЭТРА-
ЭДР
АВТОПОЛЯРНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК
АДДИТИВНАЯ АРИФМЕ-
ТИКА
АДДИТИВНАЯ ВЕЛИЧИНА

АДДИТИВНАЯ ГРУППА
АДДИТИВНАЯ ГРУППА
ПОЛЯ
АДДИТИВНАЯ КОНСТАН-
ТА
АДДИТИВНАЯ МЕТРА

АДДИТИВНАЯ НОРМАЛЬ-
НАЯ ФОРМА
АДДИТИВНАЯ НОРМА
АДДИТИВНАЯ ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТЬ
АДДИТИВНАЯ ТЕОРИЯ
ЧИСЕЛ
АДДИТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
АДДИТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
ПРОМЕЖУТКА
АДДИТИВНОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ

КӨБӨЙТҮНДҮНҮН АВТО-
МОРФИЗМИ
АВТОМОРФДУК ФУНК-
ЦИЯ
АВТОМОРФДУК ЧАГЫЛ-
ТУУ
АВТОНОМДУК ПРОЦЕСС
(дифференциалдык закону
убакытка көз каранды
болбогон процесс).

АВТОПОЛЯРНЫЙ ТЭТРА-
ЭДР
АВТОПОЛЯРДЫК ҮЧ
БУРЧТУК
АДДИТИВДИК АРИФМЕ-
ТИКА
АДДИТИВДИК ЧОНДУК
(бөлүктөрүнүн суммасы
өзүнө барабар боло турган
чондук, м.: белгилүү узун-
дукту бөлүктөргө бөлсөк,
ал бөлүктөрдүн узундукта-
рынын суммасы жалпы
узундукту берет. Аянт жа-
на көлөм дагы ушул ка-
сиетке ээ болот).

АДДИТИВДИК ГРУППА
ТАЛААНЫН АДДИТИВ-
ДИК ГРУППАСЫ
АДДИТИВДИК КОН-
СТАНТА
АДДИТИВДИК ӨЛЧӨМ,
ЧЕНЕМ
АДДИТИВДИК НОРМАЛ-
ДЫК ФОРМА
АДДИТИВДИК НОРМА
АДДИТИВДИК УДАА-
ЛАШТЫК
САНДАРДЫН АДДИТИВ-
ДИК ТЕОРИЯСЫ
АДДИТИВДИК ФУНКЦИЯ
АРАЛЫКТЫН АДДИТИВ-
ДИК ФУНКЦИЯСЫ
АДДИТИВДИК ЧАГЫЛ-
ТУУ

АДДИТИВНОЕ СВОЙСТВО
АДДИТИВНОЕ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЕ
АДДИТИВНОСТЬ ДЛИНЫ

АДДИТИВНОСТЬ ПЛОЩА-
ДИ
АДДИТИВНОСТЬ ОБЪЕМА

АДДИТИВНЫЙ ОПЕРАТОР

АДДИТИВНЫЙ ФУНКЦИО-
НАЛ
АДИАБАТИЧЕСКОЕ КРАЕ-
ВОЕ УСЛОВИЕ
АДМИТАНЦ

АДЪЮНКТА ОПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЯ

АКСИАЛЬНО-СИММЕТ-
РИЧНАЯ СИСТЕМА
АКСИАЛЬНО-СИММЕТ-
РИЧНЫЙ ПОТОК
АКСИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

АКСИМЕТР
АКСИОМА

АКСИОМА ИЗМЕРИМОСТИ

АКСИОМА КОНГРУЭНТНО-
СТИ

АКСИОМА МАТЕМАТИЧЕ-
СКОЙ ИНДУКЦИИ

АКСИОМА МОЩНОСТИ

АДДИТИВДИК КАСИЕТ
АДДИТИВДИК ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ӨЗГӨРТҮП
ТҮЗҮҮ

УЗУНДУКТУН АДДИТИВ-
ДУУЛУГУ

АЯНТТЫН АДДИТИВДУУ-
ЛУГУ

КӨЛӨМДҮН АДДИТИВ-
ДУУЛУГУ

АДДИТИВДИК ОПЕРА-
ТОР

АДДИТИВДИК ФУНК-
ЦИОНАЛ

АДИАБАТТЫК ЧЕТКИ
ШАРТ

АДМИТАНЦ (контурдун
оператордук өткөрүүчүлү-
гү).

АНЫКТАГЫЧТЫН АДЪ-
ЮНКТАСЫ (аныктагыч-
тын a_{ij} элементине туура
келүүчү минордун $(-1)^{i+j}$
аркылуу аныкталган бел-
гиге көбөйтүндүсү).

АКСИАЛДЫК СИММЕТ-
РИЯЛУУ СИСТЕМА

АКСИАЛДЫК СИММЕТ-
РИЯЛУУ АГЫМ

АКСИАЛДЫК ВЕКТОР
(каалаган багыттагы век-
тор).

АКСИМЕТР

АКСИОМА (далилдөөсүз
кабыл алынган чындык).
ЧЕНЕЛУУЧУЛУК АКСИО-
МАСЫ

КОНГРУЭНТТУУЛУК АКСИО-
МАСЫ (дал кели-
шүүчүлүктүн аксиомасы).

МАТЕМАТИКАЛЫК ИН-
ДУКЦИЯНЫН АКСИО-
МАСЫ

КУБАТТУУЛУК АКСИО-
МАСЫ

АКСИОМА НЕПРЕРЫВНО-
СТИ
АКСИОМА О ВЛОЖЕННЫХ
ОТРЕЗКАХ

АКСИОМА ПАРАЛЛЕЛЬ-
НОСТИ

АКСИОМА ПОЛНОТЫ
АКСИОМА ПРОИЗВОЛЬ-
НОГО ВЫБОРА

АКСИОМА ТРЕУГОЛЬНИ-
КА

АКСИОМАТИКА ЛОГИЧЕ-
СКАЯ

АКСИОМАТИКА ФОР-
МАЛЬНАЯ

АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕО-
РИЯ

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕ-
ТОД

АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ПО-
СТРОЕНИЕ

АКСИОМЫ НЕЗАВИСИМО-
СТИ

АКСИОМЫ ПОРЯДКА

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

АКСИОМЫ СЧЕТНОСТИ

УЗГУЛТУКСУЗДУК АКСИО-
МАСЫ
КУУШУРУЛУУЧУ КЕСИН-
ДИЛЕР ЖӨНҮНДӨ АКСИО-
МА (биринин ичинде
бири жаткан кесиндилер
жөнүндө аксиома).

ПАРАЛЛЕЛДИК АКСИО-
МАСЫ

ТОЛУКТУК АКСИОМАСЫ

ЭРКТҮҮ ТАНДОО АКСИО-
МАСЫ

ҮЧ БУРЧТУКТУН АКСИО-
МАСЫ

ЛОГИКАЛЫК АКСИОМА-
ТИКА

ФОРМАЛДЫК АКСИОМА-
ТИКА

АКСИОМАЛЫК ТЕОРИЯ

АКСИОМАЛЫК МЕТОД

АКСИОМАЛЫК ТҮЗҮҮ

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗДЫК-
ТЫН АКСИОМАЛАРЫ

ИРЕТТҮҮЛҮКТҮН АКСИО-
МАЛАРЫ

САПАТТУУЛУКТҮН АКСИО-
МАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АКСИОМАЛАРЫ

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

талуучу беттер, м.: сфера жана эллипсоиддер).
АЛГЕБРАЛЫК ФУНКЦИЯЛАР (өзгөрүлмө чондуктар катышкан көп мүчөлөр, рационалдык жана иррационалдык туюнтмалар аркылуу туюнтулуучу функциялар жана

$$P_0(x)y^n + P_1(x)y^{n-1} + \dots + P_n(x) = 0$$

түрүндөгү алгебралык теңдемелерди канааттандыруучу $y = f(x)$ функциялары. Мында, $P_0(x)$, $P_1(x), \dots, P_n(x)$ берилген мүчөлөр, м.: $y = \frac{3-x}{1+x^2}$;

$$y = \sqrt[3]{1-x^2};$$

$$z = \frac{x+y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} - \frac{x}{\sqrt{y^2}}$$

Функциялары, ошондой эле $y^3 - 2yx^2 + x = 0$ сыяктуу теңдемени канааттандыруучу $y = f(x)$ функциясы алгебралык функциялар, ал эми $y = a^x$, $y = \log_a x$ жана даража көрсөткүчү иррационалдык сан болсо, $y = x^a$ даражалуу функциялары алгебралык эмес функциялар болуп, трансценденттик функциялардын составына кирет).

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЕ ЧИСЛА

АЛГЕБРАЛЫК САҢДАР (коэффициенттери рационалдык сандар болгон алгебралык теңдемелердин тамырлары (ныпарылыштары)).

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ АЛГО.

АЛГЕБРАЛЫК АЛГО.

РИТМ

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ ЗАКО'Н ЗНА'КОВ
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ ИНВАРИ'АНТ
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ КО'МПЛЕКС
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ КО'РЕНЬ

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ О'БРАЗ

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ СПО'СОБ
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕН'Т ФУНКЦИИ
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕ'НИЕ

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ Д'ЕЙСТВИЕ
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ДЕЛЕ'НИЕ
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ДОПОЛНЕ'НИЕ

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ

РИТМ

БЕЛГИЛЕРДИН АЛГЕБРАЛЫК ЗАКОНУ
АЛГЕБРАЛЫК ИНВАРИАНТ
АЛГЕБРАЛЫК КОМПЛЕКС
АЛГЕБРАЛЫК ТАМЫР (он же терс белгиси бар тамыр).

АЛГЕБРАЛЫК ТҮСПӨЛ

(алгебралык элес).
АЛГЕБРАЛЫК ЖОЛ (алгебралык ык).
ФУНКЦИЯНЫН АЛГЕБРАЛЫК ЭЛЕМЕНТИ
АЛГЕБРАЛЫК ТУЮНТМА (алгебралык амалдардын: кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, бүтүн даражага көтөрүү жана бүтүн даражалуу тамырдан чыгаруу белгилери менен бириктирилген тамгалар жана цифралардан түзүлгөн туюнтма).

АЛГЕБРАЛЫК АМАЛ

АЛГЕБРАЛЫК БӨЛҮҮ

АЛГЕБРАЛЫК ТОЛУК-ТООЧ (n-тартиптеги аныктагычтын кандайдыр бир a элементи жайланышкан i -чи жолун жана j -сабын чийип койгондон кийинки калган элементтерден түзүлгөн $(n-1)$ — тартиптеги аныктагычтын $(-1)^{i+j}$ белгисине көбөйтүлгөн мааниси)

АЛГЕБРАЛЫК МААНИ

АЛГЕБРАЛЫК КӨП ТҮСПӨЛДҮҮЛҮК

АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ПОДПО'ЛЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ СЛОЖЕНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ
 АЛГЕБРАИ'ЧЕСКОЕ ЧИСЛОВОЕ ПО'ЛЕ
 АЛГЕБРА КВАТЕРНИОНОВ
 АЛГЕБРА КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ
 АЛГЕБРА ЛИ
 АЛГЕБРА МАТРИЦ
 АЛГЕБРА МНОЖЕСТВ
 АЛГЕБРА НОРМИРОВАННАЯ
 АЛГЕБРА ТЕНЗОРОВ
 АЛГО'Л

АЛГОРИ'ФМ (алгори'зм)

АЛГЕБРАЛЫК БАРАБАР-СЫЗДЫК
 ТАЛААНЫН АЛГЕБРАЛЫК БӨЛҮГҮ
 АЛГЕБРАЛЫК ТҮРДӨ КӨРСӨТҮЛҮШ
 АЛГЕБРАЛЫК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ
 АЛГЕБРАЛЫК АЖЫРАТУУ
 АЛГЕБРАЛЫК КЕНЕЙТҮҮ (КЕНЕЙҮҮ)
 АЛГЕБРАЛЫК ЧЫГАРЫЛЫШ (ТАМЫР)
 АЛГЕБРАЛЫК КОШУУ

АЛГЕБРАЛЫК БАЙЛАНЫШ
 АЛГЕБРАЛЫК ТЕНДЕМЕ

АЛГЕБРАЛЫК САНДЫК ТАЛАА
 КВАТЕРНИОНДОР АЛГЕБРАСЫ
 КОМПЛЕКСТИК САНДАР АЛГЕБРАСЫ
 ЛИНИН АЛГЕБРАСЫ
 МАТРИЦАЛАР АЛГЕБРАСЫ
 КӨПТҮКТӨР АЛГЕБРАСЫ
 НОРМАЛАНГАН АЛГЕБРА
 ТЕНЗОРЛОР АЛГЕБРАСЫ
 АЛГОЛ (электрондук эсептөөчү машиналар үчүн программалар түзүүнүн жалпы тили жана символикасы).

АЛГОРИФМ (АЛГОРИТМ)
 (1. IX кылымдын баш ченинде арифметика жана алгебраны өнүктүргөн көрүнүктүү окумуштуу Магомметтин атасынын атынын (Алхваризмдин) бур-

АЛГОРИ'ФМ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАТКОМ

АЛГОРИ'ФМ НЕПРЕРЫВНЫХ ДРОБЕЙ
 АЛГОРИ'ФМ ЕВКЛИДА

АЛГОРИФМИ'ЧЕСКИЙ МЕТОД

АЛГОРИФМИ'ЧЕСКИЕ ЧИСЛА

АЛЬТЕРНАТИ'ВА (ВЫБОР МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

АЛЬТЕРНАТИ'ВА ФРЕДГОЛЬМА

АЛЬТЕРНАТИ'ВНАЯ ГИПОТЕЗА

АЛЬТЕРНАТИ'ВНАЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА

АЛЬТЕРНИ'РОВАНИЕ ТЕНЗОРОВ

маланып айтылышынан келип чыгып, кийинчерээк сандарды белгилөөнүн позициялык жолу аталып калган; 2. кандайдыр бир класстагы маселелердин жыйындысын чечүүгө мүмкүндүк берүүчү амалдардын системасынын белгилүү бир тартипте аткарылышы жөнүндө алдын ала айтуу, м.: Евклиддин алгорифми, квадраттык тамырдан чыгаруунун алгорифми, ж. б.).

КАЛДЫКТУУ БӨЛҮНҮҮНҮН АЛГОРИФМИ (кандайдыр эки сандын эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табуу).
 ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БӨЛЧӨК-ТӨРДҮН АЛГОРИФМИ
 ЕВКЛИДДИН АЛГОРИФМИ, К. АЛГОРИФМ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАТКОМ
 АЛГОРИФМДИК МЕТОД

АЛГОРИФМДИК САНДАР

АЛЬТЕРНАТИВА (эки мүмкүндүктүн бирин тандап алуу).

ФРЕДГОЛЬМ АЛЬТЕРНАТИВАСЫ

АЛЬТЕРНАТИВАЛЫК ГИПОТЕЗА

АЛЬТЕРНАТИВАЛЫК

НОРМАЛДЫК ФОРМА

ТЕНЗОРЛОРДУ АЛЬТЕРНАТИВДӨӨ (тензордун бир гана түркүмдүү бир нече индекстери болушса, ал тензордон индекстер боюнча же алардын кээ бирлери боюнча симметриялуу же кыйгач симмет-

АМПЛИТУДА КОСИНУ-
СОИДЫ
АМПЛИТУДА СИНУСО-
ИДЫ
АМПЛИТУДА ЭЛЛИПТИ-
ЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА
АНАЛИЗ БЕСКОНЕЧНО
МАЛЫХ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕ-
ТРИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДУГА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ КРИ-
ВАЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕРО-
МОРФНАЯ ФУНКЦИЯ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХА-
НИКА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕО-
РИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ-
НЫХ УРАВНЕНИЙ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕО-
РИЯ ЧИСЕЛ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНК-
ЦИИ

риялуу жаны тензор түзүү-
дө индекстер боюнча сим-
метриялуу тензорду түзүү-
тензорлорду симметриялоо,
кыйгач симметриялуу тен-
зорду түзүү-тензорлорду
альтернативдөө болот).

КОСИНУСОИДАНЫН
АМПЛИТУДАСЫ
СИНУСОИДАНЫН АМП-
ЛИТУДАСЫ
ЭЛЛИПСТИК ИНТЕГРАЛ-
ДЫН АМПЛИТУДАСЫ
ЧЕКСИЗ КИЧИНЕ ЧОН-
ДУКТАРДЫН АНАЛИЗИ
(чексиз кичине чондуктар-
дын өзгөрүү процесстерин,
каснеттерин анализдеп үй-
рөнүү).

АНАЛИТИКАЛЫК ГЕО-
МЕТРИЯ (координаталар
методун колдонуу аркылуу
алгебранын жана анализ-
дин куралдары менен гео-
метриялык изилдөө жүр-
гүзүү методу).

АНАЛИТИКАЛЫК ЖАА
АНАЛИТИКАЛЫК ИЙРИ
СЫЗЫК (аналитикалык
функциянын графиги).

АНАЛИТИКАЛЫК МЕРО-
МОРФТУК ФУНКЦИЯ
АНАЛИТИКАЛЫК МЕХА-
НИКА

АНАЛИТИКАЛЫК УДАА-
ЛАШТЫК
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕЛЕРДИН АНА-
ЛИТИКАЛЫК ТЕОРИЯ-
СЫ

САНДАРДЫН АНАЛИТИ-
КАЛЫК ТЕОРИЯСЫ
АНАЛИТИКАЛЫК ФУНК-
ЦИЯЛАР ($f(x) = a_0 +$

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРИ-
ЗНАК

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПО-
СОБ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫРА-
ЖЕНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДА-
НИЕ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ МНОГО-
ОБРАЗИЕ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОТОБ-
РАЖЕНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ

$-a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 +$
 $+a_n(x-x_0)^n + \dots$

даражалуу катарлары ме-
нен туюнтулуучу функция-
лар).

АНАЛИТИКАЛЫК МЕТОД
АНАЛИТИКАЛЫК ТҮС-

ПӨЛ

АНАЛИТИКАЛЫК БЕЛГИ

АНАЛИТИКАЛЫК ЖОЛ,
ЫК

АНАЛИТИКАЛЫК ФУНК-
ЦИЯЛЫК ТҮСПӨЛ

АНАЛИТИКАЛЫК ТУ-
ЮНТМА

АНАЛИТИКАЛЫК ДА-
ЛИЛДӨӨ

АНАЛИТИКАЛЫК БЕРИ-
ЛИШ

АНАЛИТИКАЛЫК ИЗИЛ-
ДӨӨ

АНАЛИТИКАЛЫК КӨП
ТҮСПӨӨЛДҮҮЛҮК

АНАЛИТИКАЛЫК ЧА-
ГЫЛТУУ

АНАЛИТИКАЛЫК ТУЮН-
ТУУ (математикалык фор-

мула аркылуу туюнтуу).

АНАЛИТИКАЛЫК УЛАН-
ТУУ (кандайдыр $f(z)$

функция борбору Z_0 бол-

гон комплекстүү өзгөрүл-

мөлүү K_0 тегерегинин ичин-

де $Z-Z_0$ боюнча даража-

луу катарга ажыраса, жый-

налса жана ал функция

ошол тегеректин ичинде

жаткан Z_1 точкасы үчүн

$Z-Z_1$ боюнча катарга

ажыралып, ал борбору Z_1

болгон K_1 тегерегинде

жыйналса, ошол эки катар

K_0 жана K_1 тегеректери-

нин жалпы бөлүгүндө дал

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРО-
СТРАНСТВО
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕ-
НИЕ
АНАЛОГОВАЯ ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ МАШИНА (ИЛИ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИ-
НА)
АНАЛОГОВОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ

АНГАРМОНИЗМ
АНГАРМОНИЧЕСКАЯ
ГРУППА
АНГАРМОНИЧЕСКОЕ ОТ-
НОШЕНИЕ
АНТИАВТОМОРФИЗМ

АНГСТРЕМ

АННУЛИРУЮЩИЙ МНОГО-
ЧЛЕН

АННУЛЯТОР
АНОМАЛИЯ
АНОМАЛИЯ ИСТИННАЯ
АНОМАЛИЯ СРЕДНЯЯ
АНОМАЛИЯ ЭКСЦЕНТРИ-
ЧЕСКАЯ
АНТИГОМОТЕТИЧЕСКИЕ
ТОЧКИ
АНТИИНВАРИАНТНАЯ
ГРУППА
АНТИИНВАРИАНТНАЯ

келишип, суммасы өз ара
барабар болушса, кийин-
ки катардын суммасы му-
рунку катардын суммасы-
нын $K_0 + K_1$ деги анали-
тикалык уландысы болуп
саналат).

АНАЛИТИКАЛЫК МЕЙ-
КИНДИК
АНАЛИТИКАЛЫК ЧЫГА-
РЫЛЫШ (тамыр)
АНАЛОГДУК ЭСЕПТӨӨ-
ЧУ МАШИНА же (модел-
дөөчү эсептөөчү машина).

МАСЕЛЕЛЕРДИ ОКШОШ-
ТУРУП ЧЕЧУУ, ЧЫГА-
РУУ

АНГАРМОНИЗМ
АНГАРМОНИКАЛЫК
ГРУППА
АНГАРМОНИКАЛЫК КА-
ТЫШ

АНТИАВТОМОРФИЗМ

(тескери автоморфизм).

АНГСТРЕМ (узундук чени;
сантиметрдин жүз мил-
лиондон бир бөлүгү — бир
ангстрем).

АННУЛЯЦИЯЛООЧУ
(жокко чыгаруучу) КӨП
МУЧӨ

АННУЛЯТОР
АНОМАЛИЯ
ЧЫНЫГЫ АНОМАЛИЯ
ОРТОЧО АНОМАЛИЯ
ЭКСЦЕНТРИК АНОМА-
ЛИЯ

ТЕСКЕРИ ГОМОТЕТИЯ-
ЛЫК ТОЧКАЛАР
ТЕСКЕРИ ИНВАРИАНТ-
ТЫК ГРУППА
ГРУППАНЫН ТЕСКЕРИ

ПОДГРУППА

АНТИКОММУТАТИВНЫЙ
ЗАКОН
АНТИКОММУТАТИВНОСТЬ

АНТИЛИНЕЙНЫЙ
АНТИЛОГАРИФМ

АНТИМОДАЛЬНАЯ КРИ-
ВАЯ
АНТИСИММЕТРИЧЕСКАЯ
(кососимметрическая) МАТ-
РИЦА
АНТИСИММЕТРИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ
АНТИСИММЕТРИЧЕСКИЙ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
АНТИСИММЕТРИЧЕСКОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ
АНТИСИММЕТРИЧНОЕ ОТ-
НОШЕНИЕ
АНТИСИММЕТРИЧНОЕ СО-
ОТНОШЕНИЕ
АНТИСИММЕТРИЧНОСТЬ

АНТИЭВОЛЮТА

АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРО-
ЦЕСС
АПОЛЯРНЫЙ
АПОСТЕРИОРНАЯ ВЕРО-
ЯТНОСТЬ
АПОФЕМА

АПОФЕМА ПИРАМИДЫ

ИНВАРИАНТТЫК БӨ-
ЛҮГҮ

ТЕСКЕРИ КОММУТАТИВ-
ДИК ЗАКОН
ТЕСКЕРИ КОММУТАТИВ-
ДУУЛУК

ТЕСКЕРИ СЫЗЫКТУУ
АНТИЛОГАРИФМ (теске-
ри логарифм, логарифми
берилген санга барабар
болуучу сан, м.: $\log a N =$
 $= n$ болсо, N саны n дин
антилогарифми болот).

ТЕСКЕРИ МОДАЛДЫК
ИЙРИ СЫЗЫК
ТЕСКЕРИ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ (кыйгач симметрия-
луу) МАТРИЦА
ТЕСКЕРИ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ ФУНКЦИЯ
ТЕСКЕРИ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ АНЫКТАГЫЧ
ТЕСКЕРИ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ ЧАГЫЛТУУ
ТЕСКЕРИ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ КАТЫШ
ТЕСКЕРИ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ БАЙЛАНЫШ
ТЕСКЕРИ СИММЕТРИЯ-
ЛУУЛУК

АНТИЭВОЛЮТА (тескери
эволюта)
МЕЗГИЛСИЗ ПРОЦЕСС

УЮЛСУЗ
АПОСТЕРИОРДУК ЫКТЫ-
МАЛДЫК
АПОФЕМА, к. АПОФЕМА
ПИРАМИДЫ
ПИРАМИДАНЫН АПОФЕ-
МАСЫ (каптал жактары
туура пирамиданын кыр-
лары болгон тең каптал-
дуу үч бурчтуктардын ар
биринин бийиктиктери).

АПОФЕ'МА ПРА'ВИЛЬНОГО
МНОГОУГО'ЛЬНИКА
АППЛИКА'ТА

АППЛИКА'ТА ТО'ЧКИ

АППРОКСИМАЦИО'ННОЕ
ТРЕ'БОВАНИЕ
АППРОКСИМА'ЦИЯ

АППРОКСИМА'ЦИЯ ФУН'-
ЦИИ В СРЕ'ДНЕМ
АППРОКСИМИ'РУЮЩАЯ
КРИВА'Я
АППРОКСИМИ'РУЮЩАЯ
О'БЛАСТЬ
АППРОКСИМИ'РУЮЩАЯ
ПОВЕ'РХНОСТЬ
АППРОКСИМИ'РУЮЩАЯ
ПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АППРОКСИМИ'РУЮЩАЯ
ФУН'КЦИЯ
АППРОКСИМИ'РУЮЩИИ
МНОГОЧЛЕ'Н
АПРИО'РНАЯ ВЕРОЯТ'-
НОСТЬ

АПРИО'РНЫИ

АПСИДА'ЛЬНАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ
АР

ТУУРА КӨП БУРЧТУКТУН
АПОФЕ'МАСЫ
АППЛИКАТА к. АППЛИ-
КАТА ТОЧКИ
ТОЧКАНЫН АППЛИКА-
ТАСЫ (мейкиндикте жай-
ланышкан точканын, OZ
огу боюнча же ага парал-
лель сызыкка x оу тегиз-
дигинен баштап ченелип
коюлуучу, үчүнчү коорди-
натасы).

АППРОКСИМАЦИЯЛЫК
ТАЛАП
АППРОКСИМАЦИЯ (эсеп-
төөдө татаал функциянын
графикин ага бир аз жа-
кындашкан көп мүчө ме-
нен чамалап алмаштыруу).
ФУНКЦИЯНЫ ОРТОЧО
АППРОКСИМАЦИЯЛОО
АППРОКСИМАЦИЯЛОО-
ЧУ ИЙРИ СЫЗЫК
АППРОКСИМАЦИЯЛОО-
ЧУ ОБЛАСТЬ
АППРОКСИМАЦИЯЛОО-
ЧУ БЕТ
АППРОКСИМАЦИЯЛОО-
ЧУ УДААЛАШТЫК
АППРОКСИМАЦИЯЛОО-
ЧУ ФУНКЦИЯ
АППРОКСИМАЦИЯЛОО-
ЧУ КӨП МҮЧӨ
АПРИОРДУК ЫКТЫ-

МАЛДЫК (алдын ала
болжол менен айтылган
ыктымалдык).

АПРИОРДУК (негизсиз
эле ушундай болот деп ай-
туу).

АПСИДАЛДЫК БЕТ

АР (аянттын чени, 1 ар =
100 квадраттык метрге; ал

АРА'БСКАЯ НУМЕРА'ЦИЯ
АРА'БСКИЕ ЦИ'ФРЫ

А'РГУМЕН'Т

А'РГУМЕНТА'ЦИЯ
А'РГУМЕН'Т КО'МПЛЕКС-
НОГО ЧИСЛА'

$$\operatorname{Arg} z = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + 2\pi k \\ \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + (2k+1)\pi \end{cases}$$

А'РГУМЕН'Т ФУН'КЦИИ

А'РЕА-КО'СИНУС

тектардын жүздөн бир
үлүшүн түзөт).

АРАБДЫК НОМЕРЛӨӨ
АРАБ ЦИФРАЛАРЫ (бизге
белгилүү математикалык
он белги 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9; булардын жардамы
менен эсептөөнүн ондук
системасы боюнча каала-
ган чоң жана кичине сан-
ды жазууга болот).

А'РГУМЕНТ к. А'РГУМЕНТ
ФУН'КЦИИ

А'РГУМЕНТАЦИЯЛОО
КОМПЛЕКСТИК САНДЫН
А'РГУМЕНТИ (комплекс-
тик сандын $z = r(\cos \varphi +$
 $+ i \sin \varphi)$)

тригонометриялык форма-
сына катышкан φ бурчу
 $\varphi = \operatorname{Arg} z$ аркылуу белгиле-
нет). Бул аргументтин
мааниси 2π ге эселүү бол-
гон тактык менен аныкта-
лат:

I жана IV квадранттарда

II жана III квадранттарда.

Мында

$$-\frac{\pi}{2} \leq \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \leq \frac{\pi}{2}$$

ФУНКЦИЯНЫН А'РГУ-

МЕНТИ (функциялык көз
карандылык берилген кез-
де каалагандай мааниге ээ
болуучу көз каранды эмес
өзгөрүлмө чоңдук).

А'РЕА-КОСИНУС (гипербо-
лалык косинус функциясы-
на тескери функция, м.:
 $x = \operatorname{ch} u$ гиперболалык ко-
синус функциясына теске-
ри функция $y = \operatorname{Ar} \operatorname{ch} x =$
 $= \ln(x \pm \sqrt{x^2 - 1})$)

А'РЕА-КОТА'НГЕНС

аркылуу белгиленип арка-
косинус делет).

АРЕА-КОТАНГЕС (гипер-
болалык котангенске тес-
кери функция, м.: $x = \operatorname{ctgh} y$
болсо, анда ага тескери
болгон

$$y = \operatorname{Arctgh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}$$

функциясы арка-котангенс
болот).

А'РЕА-СИ'НУС

АРЕА-СИНУС (гипербола-
лык синус функциясына
тескери функция, м.: $x =$
 $= \operatorname{sh} y$ болсо, $y = \operatorname{Arsh} x =$
 $= \ln$

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

функциясы арка-синус де-
лет).

А'РЕА-ТА'НГЕНС

АРЕА-ТАНГЕНС (гипербо-
лалык тангенс функциясы-
на тескери функция, м.:
 $x = \operatorname{th} y$ болсо, анда $y =$

$$= \operatorname{Artgh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

функциясын арка-тангенс
делет).

А'РЕА-ФУ'НКЦИИ

АРЕА-ФУНКЦИЯЛАР (1.
арка (аянт) деген сөздөн
алынган; 2. гиперболалык
функцияларга тескери
функциялар тескери ги-
перболалык функция, же
арка-функция делип, ги-
перболалык секторлордун
аянттары аркылуу туюн-
тулат).

АРИФМЕТИКАЛАШТЫ-
РУУ

АРИФМЕТИКА (сандар жө-
нүндө түшүнүк берип,
алардын үстүнөн жүргүзү-
лүүчү амалдарды, ал

АРИФМЕ'ТИКО-ГЕОМЕТ- РИ'ЧЕСКОЕ СРЕ'ДНЕЕ ЗНАЧЕ'НИЕ

АРИФМЕТИ'ЧЕСКАЯ ДРОБЬ

АРИФМЕТИ'ЧЕСКАЯ ЗАДА'- ЧА

АРИФМЕТИ'ЧЕСКАЯ ОПЕ- РА'ЦИЯ

АРИФМЕТИ'ЧЕСКАЯ ПРО- ГРЕ'ССИЯ

АРИФМЕТИ'ЧЕСКАЯ ПРО- ПО'РЦИЯ АРИФМЕТИ'ЧЕСКИЕ ДЕ'Я- СТВИЯ

амалдардын закон ченем-
дүүлүктөрүн, касиеттерин
үйрөтүүчү жана изилдөөчү
илим).

АРИФМЕТИКАЛЫК - ГЕО- МЕТРИЯЛЫК ОРТОЧО

МААНИ (a жана b эки
оң сан үчүн арифметика-
лык орточо маани — a_1
жана геометриялык орточо
маани — g_1 түзүлөт. Ан-
дан кийин a_1 жана g_1 эки
саны үчүн кайрадан ариф-
метикалык орточо маа-
ни — a_2 , геометриялык ор-
точо маани — g_2 түзүлүп,
ушундай эле процесс ан-
дан ары улантыла берили-
ши. Мына ушулардан тү-
зүлгөн a жана g удаа-
лаштыктары бир гана
жалпы пределге ээ болу-
шарын немец математиги
Гаусс далилдеген).

АРИФМЕТИКАЛЫК БӨЛ-
ЧӨК (цифралык сандар
аркылуу туюнтулган бөл-
чөк).

АРИФМЕТИКАЛЫК МА- СЕЛЕ

АРИФМЕТИКАЛЫК АМАЛ

АРИФМЕТИКАЛЫК ПРО-
ГРЕССИЯ (ар бир кийин-
ки мүчөсү анын алдында-
гы мүчөсүнө турактуу d
санын кошуудан келип чы-
га турган сандардын удаа-
лаштыгы, ал төмөнкүчө a ,
 $a + d$, $a + 2d$, ..., $a + nd$,
... берилет).

АРИФМЕТИКАЛЫК ПРО- ПОРЦИЯ

АРИФМЕТИКАЛЫК АМАЛДАР

АРИФМЕТИЗА'ЦИЯ

АРИФМЕ'ТИКА

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ АЛГО-
РИТМ
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ИНВА-
РИАНТ
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КОН-
ТИНУУМ
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КО-
РЕНЬ

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ РЯД

АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ
АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ОТНО-
ШЕНИЕ
АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ПРО-
СТРАНСТВО
АРИФМЕТИЧЕСКОЕ СООТ-
НОШЕНИЕ
АРИФМЕТИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО

АРИФМОГРАФ
АРИФМОМЕТР

АРКА
АРКА ЦИКЛОИДЫ

АРККОСЕКАНС

АРККОСИНУС

АРККОТАНГЕНС

АРИФМЕТИКАЛЫК АЛ-
ГОРИТМ
АРИФМЕТИКАЛЫК ИН-
ВАРИАНТ
АРИФМЕТИКАЛЫК КОН-
ТИНУУМ
АРИФМЕТИКАЛЫК ТА-
МЫР (он белгилүү та-
мыр)

ПАСКАЛДЫН АРИФМЕ-
ТИКАЛЫК ҮЧ БУРЧТУ-
ГУ (биномдук коэффи-
циенттерди түзүү үчүн жа-
зылган үч бурчтук форма-
сындагы бүтүн сандардан
түзүлгөн таблица).

АРИФМЕТИКАЛЫК КА-
ТАР к. РЯД АРИФМЕ-
ТИЧЕСКИЙ

АРИФМЕТИКАЛЫК МАА-
НИ

АРИФМЕТИКАЛЫК КА-
ТЫШ

АРИФМЕТИКАЛЫК МЕЙ-
КИДИК

АРИФМЕТИКАЛЫК БАЙ-
ЛАНЫШ

1. АРИФМЕТИКАЛЫК ТҮ-
ЗҮЛҮШ; 2. АРИФМЕТИ-
КАЛЫК КУРАЛ-ЖАБ-
ДЫК

АРИФМОГРАФ

АРИФМОМЕТР (арифмети-
калык төрт амалды атка-
рууну механизациялашты-
рып эсептөөчү машина).

АРКА (жаа)

ЦИКЛОИДАНЫН АРКА-
СЫ

АРККОСЕКАНС (косекан-
ска тескери функция).

АРККОСИНУС (косинуска
тескери функция).

АРККОТАНГЕНС (котан-
генске тескери функция).

АРКСЕКАНС

АРКСИНУС

АРКТАНГЕНС

А'РКУС (дуга)

АРКФУНКЦИЯ

АРХИМЕДОВА АКЦИОМА
АРХИМЕДОВА ВЕЛИЧИНА
АРХИМЕДОВА ПОЛУГРУП-
ПА
АРХИМЕДОВА СПИРАЛЬ

АРХИМЕДОВО УПОРЯДО-
ЧЕННОЕ ПОЛЕ
АРХИМЕДОВСКИ РАСПО-
ЛОЖЕННОЕ КОЛЬЦО
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЧЕР-
ТЕЖ
АСИММЕТРИЯ
АСИМПТОТА

АСИМПТОТА ГИПЕРБОЛЫ

АСИМПТОТИЧЕСКАЯ КА-
САТЕЛЬНАЯ
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ КРИ-
ВАЯ
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ
ПЛОСКОСТЬ

АРКСЕКАНС (секанска тес-
кери функция).

АРКСИНУС (синуска теске-
ри функция).

АРКТАНГЕНС (тангенске
тескери функция).

АРКУС (жаа, м.: айлананын
кандайдыр бир эки точка-
сынын арасындагы бөлү-
гү).

АРКФУНКЦИЯ (тригоно-
метриялык функцияга тес-
кери функция).

АРХИМЕД АКЦИОМАСЫ

АРХИМЕД ЧОНДУГУ

АРХИМЕД ЖАРЫМ ГРУП-
ПАСЫ

АРХИМЕД СПИРАЛЫ (түз
сызык өзүнүн белгилүү
бир точкасынын айлана-
сында бир калыпта айлан-
ганда, ошол түз сызыкты
бойлоп бир калыпта жы-
луучу ийри сызык).

АРХИМЕДДИН ИРЕТТЕЛ-
ГЕН ТАЛААСЫ

АРХИМЕДДИКИНДЕГИ

КОЮЛГАН АЛКАК

АРХИТЕКТУРДУК ЧИГ-
МЕ

СИММЕТРИЯСЫЗ

АСИМПТОТА (координата-
лар башталмасынан улам
алыстаган сайын ийри сы-
зыкка чексиз жакындай
берген сызык).

ГИПЕРБОЛАНЫН АСИМ-
ПТОТАСЫ

АСИМПТОТАЛЫК ЖАНЫ-
МА

АСИМПТОТАЛЫК ИЙРИ
СЫЗЫК

АСИМПТОТАЛЫК ТЕГИЗ-
ДИК

АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ТОЧ-
КА

АСИМПТОТИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ФОР-
МУЛА
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ЧА-
СТОТА
АСИМПТОТИЧЕСКИЙ ЗА-
КОН
АСИМПТОТИЧЕСКИЙ КО-
НУС
АСИМПТОТИЧЕСКИЙ РЯД
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ВЫ-
РАЖЕНИЕ
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ИЗ-
МЕНЕНИЕ
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ НА-
ПРАВЛЕНИЕ
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗ-
ЛОЖЕНИЕ
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ
УСЛОВИЕ
АСИМПТОТЫ АЛГЕБРАИ-
ЧЕСКИХ ЛИНИЙ

АССОЦИАТИВНАЯ АЛГЕБ-
РА
АССОЦИАТИВНОЕ КОЛЬ-
ЦО
АССОЦИАТИВНОСТЬ

АСИМПТОТАЛЫК БЕТ
АСИМПТОТАЛЫК ТАР-
МАК
АСИМПТОТАЛЫК ТОЧКА
(тегерегине ийри сызык
имериле айланып, улам-
дан улам өтө эле жакын-
дай берүүчү точка).

АСИМПТОТАЛЫК ТУРУК-
ТУУЛУК
АСИМПТОТАЛЫК ФОР-
МУЛА
АСИМПТОТАЛЫК ФУНК-
ЦИЯ
АСИМПТОТАЛЫК ЖЫШ-
ТЫК
АСИМПТОТАЛЫК ЗАКОН

АСИМПТОТАЛЫК КОНУС
АСИМПТОТАЛЫК КАТАР
АСИМПТОТАЛЫК ТУ-
ЮНТМА
АСИМПТОТАЛЫК ӨЗГӨ-
РҮШ
АСИМПТОТАЛЫК БАГЫТ

АСИМПТОТАЛЫК АЖЫ-
РАТУУ
АСИМПТОТАЛЫК БӨ-
ЛҮШТҮРҮҮ (БӨЛҮ-
НҮШ)
АСИМПТОТАЛЫК ШАРТ

АЛГЕБРАЛЫК СЫЗЫК-
ТАРДЫН АСИМПТОТА-
ЛАРЫ
АССОЦИАТИВДИК АЛ-
ГЕБРА
АССОЦИАТИВДИК АЛ-
КАК
АССОЦИАТИВДҮҮЛҮК
к. АССОЦИАТИВНОСТЬ

АССОЦИАТИВНОСТЬ АБ-
СОЛЮТНО СХОДЯЩИХ-
СЯ РЯДОВ
АССОЦИАТИВНОСТЬ СЛО-
ЖЕНИЯ

АССОЦИАТИВНОСТЬ
УМНОЖЕНИЯ

АССОЦИАТИВНЫЙ (соче-
та'тельный) ЗАКОН
АСТРОИДА

АСТРОЛЯБИЯ

АСТРОЛЯБИЯ ПРИЗМЕН-
НАЯ

СЛОЖЕНИЯ, УМНОЖЕ-
НИЯ
СӨЗСҮЗ ЖЫНАЛУУЧУ
КАТАРЛАРДЫН АССО-
ЦИАТИВДҮҮЛҮГҮ
КОШУУНУН АССОЦИА-
ТИВДҮҮЛҮГҮ (өз ара ко-
шулуучу бир нече сандар-
ды группаларга бирикти-
рип кошуп, андан чыккан
натыйжаларды кошуудан,
б. а. кошулуучу сандарды
группаларга бириктирүү-
дөн сумманын өзгөрбөстү-
гү)

КӨБӨЙТҮҮНҮН АССО-
ЦИАТИВДҮҮЛҮГҮ (өз
ара көбөйтүүлүчү бир не-
че сандарды группаларга
бөлүп, аларды өзүнчө кө-
бөйтүп, ал группалардын
көбөйтүндүсүн дагы кө-
бөйтүүдөн, б. а. көбөйтүү-
чүлөрдү группаларга бө-
лүп алып көбөйтүүдөн бе-
рилген сандардын жалпы
көбөйтүндүсүнүн өзгөр-
бөстүгү)

АССОЦИАТИВДИК (топ-
тоштуруучулук) ЗАКОН
АСТРОИДА (координата-
лар окторуна симметрия-
луу болуп, жактары ичин
көздөй ийилген квадрат
сыяктуу жалпак фигура.

$x^2 + y^2 = a^2$ тең-
демеси менен аныкталат)
АСТРОЛЯБИЯ (бурчту өл-
чөөчү аспап, XVIII кы-
лымга чейин астрономияда
кеңдик жана узундук че-
нелген)

ПРИЗМАЛЫК АСТРОЛЯ-
БИЯ (горизонт үстүндө

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЭКС-
ЦЕНТРИСИТЕТ
АТОМАРНАЯ СТРУКТУРА

АФФИКС

АФФИКС КОМПЛЕКСНОГО
ЧИСЛА

АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

АФФИННАЯ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТ-
РИЯ

АФФИННАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ

АФФИННАЯ ПЛОСКОСТЬ
АФФИННАЯ ЭКВИВА-
ЛЕНТНОСТЬ

АФФИННОЕ ВЕКТОРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

АФФИННОЕ МНОГООБРА-
ЗИЕ

АФФИННОЕ ОБОБЩЕНИЕ

АФФИННОЕ ОТОБРАЖЕ-
НИЕ

АФФИННОЕ ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЕ

туруктуу бийиктикте ту-
руучу жылдыздарды бай-
коого ылайыкталган ас-
пап)

АСТРОНОМИЯЛЫК ЭКС-
ЦЕНТРИСИТЕТ
АТОМАРДЫК СТРУКТУРА
(түзүлүш)

АФФИКС к. АФФИКС
КОМПЛЕКСНОГО ЧИ-
СЛА

КОМПЛЕКСТИК САНДЫН
АФФИКСИ (ар кандай
 $Z(x, y)$ комплекстик са-
нын тегиздикте координа-
тарлары x жана y болгон
точка аркылуу сүрөттө-
дөгү Z саны)

АФФИНДИК ГЕОМЕТРИЯ
(бардык аффиндик өзгөр-
түп түзүүлөрдүн группала-
рына карата инварианттуу
(өзгөрбөс) болушкан, эв-
клиддик тегиздиктин же
мейкиндиктин фигурала-
рынын бардык касиеттери-
нин геометриясы)

АФФИНДИК ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ

АФФИНДИК КЛАССИФИ-
КАЦИЯ

АФФИНДИК ТЕГИЗДИК
АФФИНДИК ЭКВИВА-
ЛЕНТТҮҮЛҮК

АФФИНДИК ВЕКТОРДУК
МЕЙКИНДИК

АФФИНДИК КӨП ТҮС-
ПӨЛДҮҮЛҮК

АФФИНДИК КЕЧИТҮҮ
(жалпылоо)

АФФИНДИК ЧАГЫЛТУУ

АФФИНДИК ӨЗГӨРТҮП
ТҮЗҮҮ (точкалардын өз

АФФИННЫЙ ИНВАРИАНТ
АФФИННЫЙ КЛАСС
АФФИННЫЙ ОБРАЗ

АФФИННЫЙ ТЕНЗОР
АФФИНОР

АФФИНОР-ФУНКЦИЯ
АЦИКЛИЧЕСКИЙ КОМ-
ПЛЕКС
АЦИКЛИЧЕСКИЙ ПОЛУ-
ЭДР

БАЗА КООРДИНАЦИИ
БАЗА МНОЖЕСТВ
БАЗИС

БАЗИС АДДИТИВНОЙ
ГРУППЫ

ара бир маанилүү чагы-
луусу)

АФФИНДИК ИНВАРИАНТ
АФФИНДИК КЛАСС
АФФИНДИК (ТҮСПӨЛ)

ЭЛЕС

АФФИНДИК ТЕНЗОР
АФФИНОР (сыяктуу алгеб-
ра жана вектордук эсеп-
төөлөрдүн термини)

АФФИНОР-ФУНКЦИЯ
ЦИКЛСИЗ КОМПЛЕКС

ЦИКЛСИЗ ПОЛУЭДР

Б

КООРДИНАЦИЯ БАЗАСЫ
КӨПТҮКТӨРДҮН БАЗАСЫ
БАЗИС (1. тегиздикте жай-

ланышкан $\vec{e}_1$ жана $\vec{e}_2$ век-
торлору коллинеардуу бо-

лушпаса, ар кандай $\vec{a}$
вектору ошол эки вектор-
дун сызыктуу комбинация-

сы катарында: $\vec{a} = a_1 \cdot \vec{e}_1 +$
 $+ a_2 \cdot \vec{e}_2$ түрүндө туюнтулат.

Мында a_1 жана a_2 сандары
 $\vec{e}_1$ жана $\vec{e}_2$ векторлоруна

карат $\vec{a}$ векторунун

координаталары, ал эми

$\vec{e}_1$ жана $\vec{e}_2$ векторлору $\vec{a}$

векторунун ушул тегиз-

диктеги базистери болот;

2. топографиялык жана

географиялык карталарды

түшүрүүдө узундугу та-

лаадан түздөн түз чене-

лип алынуучу сызык).

АДДИТИВДИК ГРУППА-
НЫН БАЗИСИ

БА'ЗИС ВЕ'КТОРНОГО ПРО-
 СТРАНСТВА
 БА'ЗИС ГИПЕРКО'МПЛЕКС-
 НОГО ЧИСЛА
 БА'ЗИС ИДЕА'ЛА
 БА'ЗИС КОНЕ'ЧНОГО РАС-
 ШИРЕ'НИЯ
 БА'ЗИС НАТУРА'ЛЬНЫХ
 ЧИ'СЕЛ
 БА'ЗИСНОЕ ДЕЙСТВИ'-
 ТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАН'-
 СТВО
 БА'ЗИСНЫЙ ВЕ'КТОР
 БА'ЗИСНЫЙ ТЕТРАЭДР
 БА'ЗИСНЫЙ ТРЕУГО'ЛЬ-
 НИК
 БА'ЗИСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 БА'ЗИС ОРТОНОРМА'ЛЬ-
 НЫЙ

 БА'ЗИС ПО'ЛНОЙ СИСТЕ'-
 МЫ ИНВАРИАНТОВ

 БА'ЗИС ТОПОЛОГИ'ЧЕСКО-
 ГО ПРОСТРАНСТВА
 БА'ЗИС ЦИКЛОИДЫ

 БА'ЗИСЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
 ДЕЛИТЕЛЕЙ

 БАНА'ХОВО ПРОСТРАН'-
 СТВО
 БАРИЦЕНТРИ'ЧЕСКИЕ КО-
 ОРДИНАТЫ
 БАРИЦЕНТРИ'ЧЕСКОЕ ОТ-
 ОБРАЖЕ'НИЕ
 БАРОГРАФ

 БАРОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ФОР-
 МУЛА
 БЕ'ГЛЫЙ СЧЕТ

ВЕКТОРДУК МЕЙКИН-
 ДИКТИН БАЗИСИ
 ГИПЕРКОМПЛЕКСТИК
 САНДЫН БАЗИСИ
 ИДЕАЛДЫН БАЗИСИ
 ЧЕКТҮҮ-КЕҢЕЙТҮҮНҮН
 БАЗИСИ
 НАТУРАЛДЫК САНДАР-
 ДЫН БАЗИСИ
 БАЗИСТИК АНЫК ВЕК-
 ТОРДУК МЕЙКИНДИК

БАЗИСТИК ВЕКТОР
 БАЗИСТИК ТЕТРАЭДР
 БАЗИСТИК ҮЧ БУРЧТУК

БАЗИСТИК ЭЛЕМЕНТ
 ОРТО НОРМАЛДУУ БА-
 ЗИС (өз ара перпендику-
 лярдуу бирдик векторлор-
 дон түзүлгөн базис).

ИНВАРИАНТТАРДЫН ТО-
 ЛУК СИСТЕМАСЫНЫН
 БАЗИСИ

ТОПОЛОГИЯЛЫК МЕЙ-
 КИНДИКТИН БАЗИСИ
 ЦИКЛОИДАНЫН БАЗИ-
 СИ (циклонданын мезги-
 ли, ал 2ла га барабар).

ЭЛЕМЕНТАРДЫК БӨЛҮҮ-
 ЧҮЛӨРДҮН БАЗИСТЕ-
 РИ

БАНАХТЫН МЕЙКИНДИ-
 ГИ

БАРИЦЕНТРДИК КООР-
 ДИНАТАЛАР

БАРИЦЕНТРДИК ЧАГЫЛ-
 ТУУ

БАРОГРАФ (атмосфералык
 басымдын графигин чи-
 йүүчү аспап).

БАРОМЕТРДИК ФОРМУ-
 ЛА

ҮСТҮРТӨН ЭСЕПТӨӨ

БЕГУНО'К

БЕЗВИ'ХРЕВОЕ ТЕЧЕ'НИЕ
 БЕЗГРАНИ'ЧНАЯ О'БЛАСТЬ

БЕЗГРАНИ'ЧНОЕ ПРО-
 СТРАНСТВО
 БЕЗРАЗЛИ'ЧНАЯ ДВОЙ-
 НА'Я ТО'ЧКА

БЕЗРАЗМЕ'РНАЯ ВЕЛИЧИ-
 НА'

БЕЗУСЛО'ВНАЯ ВЕРОЯТ-
 НОСТЬ
 БЕЗУСЛО'ВНАЯ ПЕРЕДА'ЧА
 УПРАВЛЕ'НИЯ

БЕЗУСЛО'ВНАЯ СХОДИ'-
 МОСТЬ

БЕЗУСЛО'ВНО-СТАЦИО-
 НАРНОЕ ПО'ЛЕ

БЕЗУСЛО'ВНО-СТАЦИО-
 НАРНОЕ ПРОСТРАН'-
 СТВО

БЕЗУСЛО'ВНО СХОДЯ'-
 ЩИЙСЯ РЯД

БЕЗУСЛО'ВНЫЙ ЭКСТРЕ'-
 МУМ

БЕРНУЛЛИ ЧИ'СЛА

ЖЫЛГЫЧ (логарифмдик
 сызгычтын жылгычы).

КУЮНСУЗ АГЫМ
 ЧЕКСИЗ ОБЛАСТЬ (чеги
 өзүнө таандык эмес об-
 ласть).

ЧЕГИ ЖОК МЕЙКИНДИК

ТААСИРСИЗ КОШ ТОЧКА
 (таасирсиз кыймылсыз
 точка).

ЧЕНСИЗ ЧОНДУК (бирдей
 чендүү эки чондуктун ка-
 тышы).

СӨЗСҮЗ БОЛУУЧУ ЫКТЫ-
 МАЛДЫК

БАШКАРУУНУ СӨЗСҮЗ
 БЕРҮҮ

СӨЗСҮЗ ЖЫЙНАЛУУЧУ-
 ЛУК

СӨЗСҮЗ СТАЦИОНАР-
 ДЫК ТАЛАА

СӨЗСҮЗ СТАЦИОНАР-
 ДЫК МЕЙКИНДИК

СЯЗСҮЗ ЖЫЙНАЛУУЧУ
 КАТАР

СӨЗСҮЗ БОЛУУЧУ ЭКС-
 ТРЕМУМ

БЕРНУЛЛИ САНДАРЫ

$$(\beta + 1)^{n+1} - \beta^{n+1} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

символдук рекурренттик
 байланыштан, анын сол
 жагындагы кашааны да-
 ражага көтөрүп ачкандан
 кийин, ар бир мүчөсүндөгү
 β^k ны β_k менен алмаш-
 тыруудан табылуучу

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ сандары. м.:
 $n = 1, 2, 3$ сандары үчүн
 тиешелүү β_1, β_2 жана β_3
 сандарын таап көрсөк:
 $n = 1, \beta_2 + 2\beta_1 + 1 - \beta_2 = 0,$

$$6. \text{ а. } \beta_1 = -\frac{1}{2}; \quad n = 2,$$

$$\beta_3 + 3\beta_2 + 3\beta_1 + 1 - \beta_3 = 0 \text{ б.а.}$$

$$\beta_2 = - \frac{3\beta_1 + 1}{3} = \frac{1}{6};$$

$$n=3, \beta_4 + 4\beta_3 + 6\beta_2 + 4\beta_1 + 1 - \beta_4 = 0, \text{ б. а.}$$

$$\beta_3 = - \frac{6\beta_2 + 4\beta_1 - 1}{4} = 0.$$

Бардык β_n сандары $n \geq 3$
n так болгон учурда нөлгө
 барабар).

ЧЕКСИЗ АРИФМЕТИКА-
 ЛЫК ПРОГРЕССИЯ

ЧЕКСИЗ ГЕОМЕТРИЯ-
 ЛЫК ПРОГРЕССИЯ

ЧЕКСИЗ ГРУППА
 ЧЕКСИЗ ОНДУК БӨЛЧӨК

ЧЕКСИЗ МАТРИЦА
 ЧЕКСИЗ ОБЛАСТЬ
 ЧЕКСИЗ УДААЛАШТЫК
 к. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
 НОСТЬ

ЧЕКСИЗ ПРОГРЕССИЯ,
 к. ПРОГРЕССИЯ
 ТЕНДЕМЕЛЕРДИН ЧЕК-
 СИЗ СИСТЕМАСЫ

ЧЕКСИЗ СУММА
 ЧЕКСИЗ ҮЗДҮКСҮЗ БӨЛ-
 ЧӨК

ЧЕКСИЗ ЖАКЫН МААНИ-
 ЛЕР

ЧЕКСИЗ ЧОН ЧОНДУК

ЧЕКСИЗ ӨСҮҮЧҮ

ЧЕКСИЗ ЖОЛУ ДИФФЕ-
 РЕНЦИЯЛАНУУЧУ
 ФУНКЦИЯ

ЧЕКСИЗ КӨБӨЙТҮНДҮ

МЕТРИКАЛЫК МЕЙКИН-

БЕСКОНЕ'ЧНАЯ АРИФМЕ-
 ТИ'ЧЕСКАЯ ПРОГРЕ'С-
 СИЯ

БЕСКОНЕ'ЧНАЯ ГЕОМЕТ-
 РИ'ЧЕСКАЯ ПРОГРЕ'С-
 СИЯ

БЕСКОНЕ'ЧНАЯ ГРУППА
 БЕСКОНЕ'ЧНАЯ ДЕСЯТИ'Ч-
 НАЯ ДРОБЬ

БЕСКОНЕ'ЧНАЯ МАТРИЦА
 БЕСКОНЕ'ЧНАЯ ОБЛАСТЬ
 БЕСКОНЕ'ЧНАЯ ПОСЛЕ'ДО-
 ВАТЕЛЬНОСТЬ

БЕСКОНЕ'ЧНАЯ ПРОГРЕ'С-
 СИЯ

БЕСКОНЕ'ЧНАЯ СИСТЕ'МА
 УРАВНЕ'НИЙ

БЕСКОНЕ'ЧНАЯ СУММА
 БЕСКОНЕ'ЧНАЯ ЦЕПНА'Я
 ДРОБЬ

БЕСКОНЕ'ЧНО БЛИЗКИЕ
 ЗНАЧЕ'НИЯ

БЕСКОНЕ'ЧНО БОЛЬША'Я
 ВЕЛИЧИНА'

БЕСКОНЕ'ЧНО ВОЗРАСТА'-
 ЮЩАЯ

БЕСКОНЕ'ЧНО ДИФФЕРЕН-
 ЦИ'РУЕМАЯ ФУНКЦИЯ

БЕСКОНЕ'ЧНОЕ ПРОИЗВЕ-
 ДЕ'НИЕ

БЕСКОНЕ'ЧНОЕ ПРОИЗВЕ-

ДЕ'НИЕ МЕТРИ'ЧЕСКИХ
 ПРОСТРАНСТВ
 БЕСКОНЕ'ЧНОЕ ПРО-
 СТРАНСТВО

БЕСКОНЕ'ЧНОЕ РАСШИРЕ'-
 НИЕ

БЕСКОНЕ'ЧНОЕ СЕМЕ'И-
 СТВО

БЕСКОНЕ'ЧНОЗНА'ЧНАЯ
 ФУНКЦИЯ

БЕСКОНЕ'ЧНО МА'ЛАЯ ВЕ-
 ЛИЧИНА'

БЕСКОНЕ'ЧНОМЕРНЫЙ
 БЕСКОНЕ'ЧНО СВЯЗНАЯ

ОБЛАСТЬ

БЕСКОНЕ'ЧНОСТЬ

БЕСКОНЕ'ЧНО УБЫВА'Ю-
 ЩАЯ

БЕСКОНЕ'ЧНО УДАЛЕ'Н-
 НАЯ ПЛО'СКОСТЬ

БЕСКОНЕ'ЧНО УДАЛЕ'Н-
 НАЯ ТО'ЧКА

БЕСКОНЕ'ЧНОЕ ВОЗРАС-
 ТА'НИЕ

БЕСКОНЕ'ЧНЫЕ МНО'ЖЕ-
 СТВА

БЕСКОНЕ'ЧНЫЕ РЯДЫ

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ИДЕА'Л

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ КО'М-
 ПЛЕКС

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ПОЛИЭ'ДР

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ПРЕДЕ'Л

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ПРЕДЕ'Л

ИНТЕГРА'ЛА

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ПРЕДЕ'Л

ПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬНОСТИ

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ПРЕДЕ'Л

РЯДА

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ПРЕДЕ'Л

ФУНКЦИИ

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ ПРОМЕ-
 ЖУТОК

БЕСКОНЕ'ЧНЫЙ РАЗРЫВ

ДИКТЕРДИН ЧЕКСИЗ
 КӨБӨЙТҮНДҮСҮ
 ЧЕКСИЗ МЕЙКИНДИК

ЧЕКСИЗ КЕҢҮҮ (кеңитүү)

ЧЕКСИЗ ТҮРКҮМ

ЧЕКСИЗ КӨП МААНИЛУУ
 ФУНКЦИЯ

ЧЕКСИЗ КИЧИНЕ ЧОН-
 ДУК

ЧЕКСИЗ ӨЛЧӨМДҮҮ

ЧЕКСИЗ БАЙЛАНЫШТУУ
 ОБЛАСТЬ

ЧЕКСИЗДИК

ЧЕКСИЗ КЕМҮҮЧҮ

ЧЕКСИЗ АЛЫСТАГАН ТЕ-
 ГИЗДИК

ЧЕКСИЗ АЛЫСТАГАН
 ТОЧКА

ЧЕКСИЗ ӨСҮҮ

ЧЕКСИЗ КӨПТҮКТӨР

ЧЕКСИЗ КАТАРЛАР

ЧЕКСИЗ ИДЕАЛ

ЧЕКСИЗ КОМПЛЕКС

ЧЕКСИЗ ПОЛИЭДР

ЧЕКСИЗ ПРЕДЕЛ

ИНТЕГРАЛДЫН ЧЕКСИЗ
 ПРЕДЕЛИ

УДААЛАШТЫКТЫН ЧЕК-
 СИЗ ПРЕДЕЛИ

КАТАРДЫН ЧЕКСИЗ

ПРЕДЕЛИ

ФУНКЦИЯНЫН ЧЕКСИЗ

ПРЕДЕЛИ

ЧЕКСИЗ АРАЛЫК

ЧЕКСИЗ ҮЗҮЛҮШ (функ-
 циянын кандайдыр бир

БЕСПАРА'МЕТРНОЕ УРАВ-
НЕ'НИЕ
БЕСПОРЯ'ДОК
БЕСПРЕДЕ'ЛЬНОЕ ВОЗРА-
СТА'НИЕ
БЕСПРЕДЕ'ЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕ'НИЕ
БЕСФОР'МЕННЫЙ
БЕСЦИРКУЛЯЦИОН'НОЕ
ПО'ЛЕ
БЕСЧИ'СЛЕННОЕ МНОЖЕ-
СТВО
БЕСЧИ'СЛЕННЫЙ
БЕ'ТА-ФУНКЦИЯ ЭЙЛЕРА

БИАКСИА'ЛЬНАЯ ИНВО-
ЛЮЦИЯ
БИВЕ'КТОРНАЯ КРИВИЗ-
НА'
БИВЕ'КТОРНОЕ АФФИ'Н-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО
БИВЕ'КТОРНОЕ МНОЖЕ-
СТВО
БИВЕ'КТОР ОДНОЛИ'СТ-
НЫЙ
БИВЕ'КТОР ПРОСТО'И
БИВЕ'КТОР СТАЦИОНА'Р-
НЫЙ
БИВЕ'КТОРЫ

БИГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

точкадагы маанисинин
чексизге умтулушу).
ПАРАМЕТРСИЗ ТЕНДЕ-
МЕ
ИРЕТСИЗДИК
ЧЕНЕМСИЗ ӨСҮҮ

ЧЕКСИЗ ЖАКЫНДОО (өтө
жакындоо).
ФОРМАСЫЗ
ЦИРКУЛЯЦИЯСЫЗ ТА-
ЛАА (айланпасыз талаа).
САНСЫЗ КӨПТҮК (сан
жеткис көптүк).
САНСЫЗ (сан жеткис).
ЭЙЛЕРДИН БЕТА-ФУНК-
ЦИЯСЫ

КОШ АКСИАЛДЫК ИН-
ВОЛЮЦИЯ
КОШ ВЕКТОРДУК ИЙРИ-
ЛИК
КОШ ВЕКТОРДУК АФ-
ФИНДИК МЕЙКИНДИК
КОШ ВЕКТОРДУК КӨП-
ТҮК
БИР АИРЫМДУУ КОШ
ВЕКТОР
ЖӨНӨКӨҮ КОШ ВЕКТОР
СТАЦИОНАРДЫК КОШ
ВЕКТОР
КОШ ВЕКТОРЛОР (ин-
дексери боюнча кыйгач
симметриялуу болгон
экинчи тартиптеги тензор-
лор).

КОШ ГАРМОНИКАЛЫК
ФУНКЦИЯ (Δ символу
Лапласын оператору бо-
луп,

$$\Delta \Delta u = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} = 0$$

тендемесин канааттанды-
руучу функция. Аны комп-
лекстүү аргументтүү ана-

БИГАРМОНИ'ЧЕСКОЕ
УРАВНЕ'НИЕ
БИЕКТИВ'НОЕ ОТОБРАЖЕ'-
НИЕ
БИКВАДРАТ
БИКВАДРАТИ'ЧНОЕ РАС-
ШИРЕ'НИЕ ПО'ЛЯ
БИКВАДРАТНОЕ УРАВНЕ'-
НИЕ
БИКВАДРАТНОЕ ЧИСЛО
БИКВАДРАТНЫЙ ВЫ'ЧЕТ

БИКВАДРАТНЫЙ ПОЛИ-
НОМ
БИКОМПА'КТНАЯ ГРУППА
БИКОМПА'КТНОЕ МНОЖЕ-
СТВО
БИКОМПА'КТНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО

БИКОМПА'КТНЫЙ
БИНОРМА'ЛЬНОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ
БИНОРМА'ЛЬНЫЙ ВЕКТОР

БИОМЕ'ТРИЯ

БИОРТОГОНА'ЛЬНАЯ ПО-
СЛЕ'ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
БИОРТОГОНА'ЛЬНЫЙ РЯД

БИОРТОГОНА'ЛЬНАЯ СИ-
СТЕ'МА
БИЛИНЕ'ЙНАЯ КУБИ'ЧЕ-
СКАЯ ФОРМА
БИЛИНЕ'ЙНАЯ СИММЕ-

литикалык функция аркы-
луу туюнтууга болот, м.:
чыңалуунун $u(x, y)$ функ-
циясы кош гармоникалык
функция болот).

КОШ ГАРМОНИКАЛЫК
ТЕНДЕМЕ
КАБАТТАЛГАН ЧАГЫЛ-
ТУУ

КОШ КВАДРАТ
ТАЛААНЫН КОШ КВАД-
РАТТЫК КЕНИШИ
КОШ КВАДРАТТЫК ТЕН-
ДЕМЕ
КОШ КВАДРАТТЫК САН
КОШ КВАДРАТТЫК ВЫ-
ЧЕТ

КОШ КВАДРАТТЫК ПО-
ЛИНОМ
КОШ КОМПАКТУУ (эки-
компактуу) ГРУППА
КОШ КОМПАКТУУ (эки-
компактуу) КӨПТҮК
КОШ КОМПАКТУУ (эки
компактуу) МЕЙКИН-
ДИК

КОШ КОМПАКТУУ (эки
компактуу)
КОШ НОРМАЛДЫК БӨ-
ЛҮНҮШ
КОШ НОРМАЛДЫК ВЕК-
ТОР

БИОМЕТРИЯ (математика-
лык статиканын методдо-
рун пайдалануучу биоло-
гия илиминин тармагы).

КОШ ОРТОГОНАЛДЫК
УДААЛАШТЫК
КОШ ОРТОГОНАЛДЫК
КАТАР
КОШ ОРТОГОНАЛДЫК
СИСТЕМА
КОШ СЫЗЫКТУУ КУБ-
ДУК ФОРМА
КОШ СЫЗЫКТУУ СИМ-

ТРИЧНАЯ ФОРМУЛА
БИЛИНЕЙНАЯ ФОРМА

БИЛИНЕЙНОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ
БИЛИНЕЙНОСТЬ
БИЛИНЕЙНЫЙ КОВА-
РИАНТ
БИЛИНЕЙНЫЙ ФУНКЦИО-
НАЛ
БИЛЛИОН (миллиард)

БИНАРНАЯ АЛГЕБРАИЧЕ-
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ
БИНАРНАЯ ОБЛАСТЬ
БИНАРНАЯ СИСТЕМА
БИНАРНАЯ ФОРМА
БИНАРНАЯ ФУНКЦИЯ
БИНАРНАЯ ШКАЛА
БИНАРНОЕ СООТВЕТ-
СТВИЕ
БИНАРНОЕ СООТНОШЕ-
НИЕ
БИНАРНО КОДИРОВАН-
НЫЕ ДЕСЯТИЧНЫЕ
ЦИФРЫ
БИНОМ

БИНОМИАЛЬНОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ
БИНОМИАЛЬНЫЕ КОЭФ-
ФИЦИЕНТЫ

БИНОМИАЛЬНЫЕ РЯДЫ

МЕТРИЯЛУУ ФОРМА
КОШ СЫЗЫКТУУ ФОР-
МА
КОШ СЫЗЫКТУУ ЧАГЫЛ-
ТУУ
КОШ СЫЗЫКТУУЛУК
КОШ СЫЗЫКТУУ КОВА-
РИАНТ
КОШ СЫЗЫКТУУ ФУНК-
ЦИОНАЛ
БИЛЛИОН (миллиард 10⁹
саны)

БИНАРДЫК АЛГЕБРА-
ЛЫК ОПЕРАЦИЯ
БИНАРДЫК ОБЛАСТЬ
БИНАРДЫК СИСТЕМА
БИНАРДЫК ФОРМА
БИНАРДЫК ФУНКЦИЯ
БИНАРДЫК ШКАЛА
БИНАРДЫК ТИЕШЕЛУУ-
ЛУК

БИНАРДЫК БАЙЛАНЫШ
БИНАРДУУ КОДИРЛЕН-
ГЕН ОНДУК ЦИФРА-
ЛАР

БИНОМ (кош мүчө, эки мү-
чө)

БИНОМДУК (бөлүштүрүү)
БӨЛҮНҮШ

БИНОМДУК КОЭФФИ-
ЦИЕНТТЕР $(a + b$ би-
номун n -даражага көтө-
рүүдө алгебралык курстан
белгилүү болгон
 $(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b +$
 $+ \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2}b^2 + \dots$

$\dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}$

$\times a^{n-k}b^k + \dots + b^n$

формуласынын он жагында-
гы коэффициенттер).

БИНОМДУК КАТАРЛАР

БИНОМИАЛЬНЫЙ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛ
БИНОМИАЛЬНЫЙ КОЭФ-
ФИЦИЕНТ
БИНОМ НЬЮТОНА
БИНОРМАЛЬ

БИПИРАМИДА
БИПЛАНАРНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО
БИПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА

БИПОЛЯРНЫЕ КООРДИ-
НАТЫ
БИПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
БИРАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИЕ
БИРГХОФА СТРУКТУРА

БИСЕКТОРНАЯ ПЛОС-
КОСТЬ
БИСЕКТРИСА

БИСЕКТРИСА УГЛА

БИТЕНЗОР

БИТЕНЗОР ИЗОТРОПНЫЙ

БИТЕНЗОР КОСОСИММЕТ-
РИЧЕСКИЙ

БИТЕНЗОР ПРОСТОЙ

БИТЕНЗОР СИММЕТРИЧЕ-
СКИЙ

БИХАРАКТЕРИСТИКИ

БИНОМДУК ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛ
БИНОМДУК КОЭФФИ-
ЦИЕНТ

НЬЮТОНДУН БИНОМУ
КОШ НОРМАЛЬ (бетке жа-
ныма тегиздикке перпен-
дикуляр болгон нормаль).
КОШ ПИРАМИДА
КОШ ПЛАНАРДЫК МЕЙ-
КИНДИК

ЭКИ УЮЛДУК СИСТЕМА
(эки уюлдук координата-
лар системасы).

ЭКИ УЮЛДУУ КООРДИ-
НАТАЛАР

КОШ ПОТЕНЦИАЛДЫК

КОШ РАЦИОНАЛДЫК

ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

БИРГХОФТУН СТРУКТУ-
РАСЫ

БИСЕКТОРДУК ТЕГИЗ-
ДИК

БИСЕКТРИСА к. БИС-
СЕКТРИСА УГЛА

БУРЧТУН БИСЕКТРИСА-СЫ (берилген бурчтун чо-

кусунан чыгып, ал бурчту

тең экиге бөлүүчү түз сы-

зык).

КОШ ТЕНЗОР $(R_{\alpha\beta\gamma b}$, же

$R_{\gamma b}^{\alpha\beta}$, же $R^{\alpha\beta\gamma b}$

компоненттери менен
аныкталган ийриликтин
тензору).

ИЗОТРОПТУК КОШ ТЕН-
ЗОР

ҚЫЙГАЧ СИММЕТРИЯ-

ЛУУ КОШ ТЕНЗОР

ЖӨНӨКӨЙ КОШ ТЕНЗОР

СИММЕТРИЯЛУУ КОШ

ТЕНЗОР

ТАЛААНЫН ТЕНДЕМЕ-

УРАВНЕ'НИИ ПО'ЛЯ
БИЦИКЛИ'ЧЕСКИЙ
БЛИ'ЗОСТЬ ВЕЛИЧИ'Я

БЛИ'ЗОСТЬ НУЛЕВО'ГО
ПОРЯ'ДКА
БЛИЖА'ЙШИЕ ЗНАЧЕ'НИЯ
БЛИЗНЕЦЫ' ПРОСТЫ'Х
ЧИСЕЛ

БЛОКИРОВА'НКА
БЛОК-СХЕ'МА
БЛО'ЧНАЯ МАТРИЦА
БЛО'ЧНАЯ РЕЛАКСА'ЦИЯ
БОКОВА'Я ГРАНЬ
БОКОВА'Я ПОВЕ'РХНОСТЬ
БОКОВА'Я СТОРОНА'
БОКОВО'Е РЕБРО'
БО'ЛЕЕ СИ'ЛЬНАЯ НОРМА
БО'ЛЕЕ СИ'ЛЬНАЯ ТОПО-
ЛО'ГИЯ
БОЛЬША'Я ОСЬ ЭЛЛИПСА

БОЛЬША'Я ПОЛУО'СЬ
БОЛЬШО'Й КРУГ
БОЛЬШО'Й КРУГ ША'РА

БРАХИСТОХРО'НА

ЛЕРИНИН КОШ МУ.
НӨЗДӨМӨЛӨРҮ
КОШ ЦИКЛДҮҮ
ЧОНДУКТАРДЫН ЖА-
КЫНДЫГЫ
НӨЛДҮК ТАРТИПТЕГИ
ЖАКЫНДЫК
ӨТӨ ЖАКЫН МААНИЛЕР
ЖАНАША ЭКИ ЖӨНӨ-
КӨЙ САН (натуралдык сан-
дардын катарында удаа-
лаш жайланышып, айыр-
масы экиге барабар бол-
гон жөнөкөй сандар, м.:
17 менен 18; 29 менен 31;
41 менен 43; 59 менен 61,
ж. б.)

БЛОКИРОВА'КАЛОО
БЛОК-СХЕМА
БЛОКТУК МАТРИЦА
БЛОКТУК РЕЛАКСАЦИЯ
КАПТАЛ ГРАНЫ
КАПТАЛ БЕТИ
КАПТАЛ ЖАГЫ
КАПТАЛ КЫРЫ
ӨТӨ КҮЧТҮҮ НОРМА
ӨТӨ КҮЧТҮҮ ТОПОЛО-
ГИЯ

ЭЛЛИПСТИН ЧОН ОГУ
(эллипстин алыс жайла-
нышкан чокуларын бирик-
тирип турган кесинди).
ЧОН ЖАРЫМ ОК
ЧОН ТЕГЕРЕК
ШАРДЫН ЧОН ТЕГЕРЕГИ
(шардын борбору аркылуу
өтүп, аны тең экиге бөлүү-
чү тегерек).

БРАХИСТОХРОНА (верти-
калдык тегиздиктеги А
точкасынан ошол эле те-
гиздиктеги В-точкасына
оордук күчүнүн таасири
менен М материалдык
точкасы эң аз убакытта)

БРИТГОВЫ ЛОГАРИФМЫ

БУ'КВЕННОЕ ВЫРАЖЕ'НИЕ
БУ'КВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕ'-
НИЕ

БУ'КВЕННОЕ УРАВНЕ'НИЕ
БУ'ЛЕВА АЛГЕБРА
БУ'ЛЕВО ПРОСТРАНСТВО
БЫ'СТРО ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ЭЛЕКТРО'ННО-СЧЕТНАЯ
МАШИ'НА (БЭСМ)
БЭ'ТА-ФУНКЦИЯ ЭЙЛЕРА

ичинде жылмышып барып
жете турган ийри сызык).
БРИГГ ЛОГАРИФМДЕРИ
(ондук логарифмди англия
окумуштуусу Бригг негиз-
деп жана изилдегендиктен,
анын наамында аталат).
ТАМГАЛУУ ТУЮНТМА
ТАМГА АРКЫЛУУ БЕЛГИ-
ЛӨӨ
ТАМГАЛУУ ТЕНДЕМЕ
БУЛЬ АЛГЕБРАСЫ
БУЛЬ МЕРКИНДИГИ
ТЕЗ ЭСЕПТӨӨЧҮ
ЭЛЕКТРОНДУК МАШИНА
ЭЙЛЕРДИН БЭТА-ФУНК-
ЦИЯСЫ

В

БАВИЛО'НСКИЕ (шестиде-
сяти'чные) ДРО'БИ
ВАЛЕНТНОСТЬ ТЕНЗОРА

ВАРИА'НТА

ВАРИА'НТА ВОЗРАСТАЮ-
ЩАЯ

ВАРИА'НТА НЕОГРАНИ'-
ЧЕННАЯ
ВАРИА'НТА ОГРАНИ'ЧЕН-
НАЯ
ВАРИА'НТА УБЫВАЮЩАЯ

ВАРИАЦИО'ННАЯ ЗАДА'ЧА
ВАРИАЦИО'ННАЯ ЗАДА'ЧА

БАВИЛОНДУК (алтымыш-
тык) БӨЛЧӨКТӨР
ТЕНЗОРДУН ВАЛЕНТТҮҮ-
ЛҮГҮ
ВАРИА'НТА (белгилүү удаа-
лаштыктын маанилерине
ээ болуучу өзгөрүлмө чон-
дук).
ӨСҮҮЧҮ ВАРИА'НТА (эле-
менттери $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$
барабарсыздыгын канаат-
тандыруучу варианта).
ЧЕКТЕЛБЕГЕН ВАРИА'Н-
ТА
ЧЕКТЕЛГЕН ВАРИА'НТА
КЕМҮҮЧҮ ВАРИА'НТА
(элементтери $x_1 > x_2 > \dots >$
барабарсыздыгын
канааттандыруучу вариан-
та).
ВАРИАЦИОНАЛЫК МАСЕЛЕ
ЭН ЖӨНӨКӨЙ ВАРИА-

ПРОСТЕЙШАЯ

ЦИАЛЬНОСТЬ МАСЕЛЕ (берилген $M_0(x_0, y_0)$ жана $M_1(x_1, y_1)$ точкалары аркылуу өтүүчү $y=y(x)$ ийри сызыктарынын ичинен

$$V(y, x) \parallel \int_{x_0}^x F[x, y(x), y'(x)] dx$$

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_j < x_{j+1} < \dots$$

функционалы эң кичине же эң чоң мааниге ээ боло тургандай ийри сызыкты аныктоо).

ВАРИАЦИОННАЯ КРИВАЯ

ВАРИАЦИОНАЛЫК ИЙРИ СЫЗЫК (вариациялык катардын ийри сызыгы).

ВАРИАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

ВАРИАЦИОНАЛЫК ТУУНДУ

ВАРИАЦИОННАЯ СТАТИСТИКА

ВАРИАЦИОНАЛЫК СТАТИСТИКА (математикалык статистиканын, статистикалык жыйындылардагы сандык белгилердин бөлүштүрүлүүшүн үйрөтүүчү бөлүмү).

ВАРИАЦИОННО-ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД

ВАРИАЦИОНАЛУУ-ИТЕРАЦИОНАЛЫК МЕТОД

ВАРИАЦИОННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

ВАРИАЦИОНАЛЫК ТУЮНТМА

ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

ВАРИАЦИОНАЛЫК ЭСЕПТӨӨ (функционалдардын б. а., бир же бир нече функцияда көз каранды болгон өзгөрүлмө чоңдуктардын эң чоң жана эң кичине маанилерин табуунун методдорун үйрөтүүчү математикалык анализдин тармагы).

ВАРИАЦИОННОЕ УРАВНЕНИЕ

ВАРИАЦИОНАЛЫК ТЕНДЕМЕ

ВАРИАЦИОННЫЙ ИНТЕГРАЛ

ВАРИАЦИОНАЛЫК ИНТЕГРАЛ

ВАРИАЦИОННЫЙ КОЭФИЦИЕНТ
ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД

ВАРИАЦИЯ (изменение)
ВАРИАЦИЯ ИЗОХРОННАЯ
ВАРИАЦИЯ ОДНОСТОРОННЯЯ

ВАРИАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ

ВАРИАЦИЯ ФУНКЦИИ

ВАРИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА

ВАРЬИРОВАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ
ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ПЕРЕМЕННОГО
ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ПОНЯТИЯ
ВВЕДЕНИЕ ПОД РАДИКАЛ
ВЕКТОР

ВАРИАЦИОНАЛЫК КОЭФИЦИЕНТ
ВАРИАЦИОНАЛЫК ПРИНЦИП
ВАРИАЦИОНАЛЫК КАТАР (кандайдыр бир чоңдуктардын өсүү тартибинде жайланышынын жыйындысы, м.: 3, 01; 3, 12; 3, 15; 3, 16; 3, 18; 3, 20; 3, 25; сандары вариациялык катарды түзөт).

ВАРИАЦИЯ (өзгөртүү).
ИЗОХРОНДУК ВАРИАЦИЯ
БИР ЖАКТУУ ВАРИАЦИЯ

ТУРАКТУУ ЧОНДУКТАРДЫ ВАРИАЦИОНАЛОО.

ФУНКЦИОНАЛДЫН ВАРИАЦИЯСЫ (кандайдыр бир вариациялык маселеде каралып жаткан функциялардын ичинен алынган белгилүү бир $y(x)$ функциясы менен каалагандай $\bar{y}(x)$ экинчи функциянын арасындагы айырма, ал $\delta(y) = \bar{y}(x) - y(x)$ аркылуу белгиленет).

ФУНКЦИОНАЛДЫН ВАРИАЦИЯСЫ (V функционалынын $\Delta V = V[y(x) + \delta(y)] - V[y(x)]$ өсүндүсүнүн башкы сызгычтуу бөлүгү, ал δV аркылуу белгиленет).

ВАРИАЦИОНАЛОО
АНАЛИЗГЕ КИРИШМЕ
ЖАНЫ ӨЗГӨРҮЛМӨ ЧОНДУКТУ КИРГИЗҮҮ
ЖАНЫ ТҮШҮНҮК КИРГИЗҮҮ
РАДИКАЛ ИЧИНЕ КИРГИЗҮҮ
ВЕКТОР (багыттуу кесинди)

АБСОЛЮТНАЯ ДОСТО-
ВЕКТОР БИНОРМАЛИ

ВЕКТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ВЕКТОР ГЛАВНОЙ НОР-
МАЛИ КРИВОТ

ВЕКТОР ГОРИЗОНТАЛЬ-
НЫЙ
ВЕКТОР ДВУМЕРНЫЙ

ВЕКТОР КАСАТЕЛЬНЫЙ
ВЕКТОР КРИВИЗНЫ
ВЕКТОР КРУЧЕНИЯ
ВЕКТОР МАСШТАБНЫЙ
ВЕКТОР МАТЕМАТИЧЕС-
КОГО ОЖИДАНИЯ
ВЕКТОР МГНОВЕННОЙ
СКОРОСТИ

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА

ВЕКТОРНАЯ ВЕЛИЧИНА

ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА
ВЕКТОРНАЯ ИНТЕРПРЕТА-
ЦИЯ

АБСОЛЮТТУК ЧЫНДЫК
КОШ НОРМАЛДЫН ВЕК-
ТОРУ

ВЕРТИКАЛДУУ ВЕКТОР
ИИРИ СЫЗЫКТЫН БАШ-
КЫ НОРМАЛЫНЫН
ВЕКТОРУ

ГОРИЗОНТАЛДУУ ВЕК-
ТОР

ЭКИ ӨЛЧӨМДҮҮ ВЕКТОР
(тегиздиктеги вектор)

ЖАНЫМА ВЕКТОР
ИИРИЛИКТИН ВЕКТОРУ
ТОЛГОНУУНУН ВЕКТОРУ
МАСШАБДЫК ВЕКТОР
МАТЕМАТИКАЛЫК КУ-
ТУУНУН ВЕКТОРУ

КИРПИК КАККАНЧАЛЫК
УБАКЫТТАГЫ ЫЛДАМ-
ДЫКТЫН ВЕКТОРУ (ко-
ординаталар башталмасы-
нан эриктүү M точкасына
чейинки векторду ал точка-
нын радиус — вектору деп
менен белгилесек, M точ-
касы кыймылдуу болсо,
 $r=f(t)$ болору белгилүү;
мында t өзгөргөн кезде r
радиус векторунун учу бол-
гон M точкасы мейкиндик-
те кандайдыр бир L сызы-
гын сызып өткөндөгү

$$v = \frac{dr}{dt} \text{ вектор)}$$

ВЕКТОРДУК АЛГЕБРА
(векторлордун үстүнөн
векторлорду кошуу, кеми-
түү, көбөйтүү амалдары-
нын жүргүзүлүшүн үйрө-
түүчү математиканын бө-
лүгү)

ВЕКТОРДУК ЧОНДУК (ба-
гыттуу чондук)

ВЕКТОРДУК ДИАГРАММА

ВЕКТОРДУК ИНТЕРПРЕ-
ТАЦИЯ

ВЕКТОРНАЯ ИТЕРАЦИЯ
ВЕКТОРНАЯ ЛИНИЯ

ВЕКТОРНАЯ ПЛОСКОСТЬ

ВЕКТОРНАЯ ПЛОТНОСТЬ
ВЕКТОРНАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ВЕКТОРНАЯ СУММА
ВЕКТОРНАЯ ТРУБКА

ВЕКТОРНАЯ ФОРМА
ВЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ

ВЕКТОРДУК ИТЕРАЦИЯ
ВЕКТОРДУК СЫЗЫК (век-
тордук талаанын ар бир
точкасындагы жанымасы
ошол точканын вектору ме-
нен дал келишүүчү сызык)

ВЕКТОРДУК ТЕГИЗДИК
(векторлор жайланышкан
тегиздик)

ВЕКТОРДУК ТЫГЫЗДЫК
ВЕКТОРДУК БЕТ (вектор-
дук сызыктардан түзүлгөн
бет)

ВЕКТОРДУК СУММА
ВЕКТОРДУК ТҮТҮК (век-
тордук сызыктар аркылуу
түзүлгөн түтүк. Мындай
түтүктөр талаага перпен-
дикулярдуу кандайдыр
бир багыттоочу туюк сы-
зыктын бардык точкалары
аркылуу вектордук сызык-
тарды жүргүзүүдөн пайда
болот).

ВЕКТОРДУК ФОРМА
ВЕКТОРДУК ФУНКЦИА

(t скалярдык аргументи-
нин ар бир маанисине v
векторунун белгилүү бир
маанисинин б. а. вектор-
дун модулу жана багыты-
нын туура келиши, ал
 $v=v(t)$ деп белгиленет, м.:
 M точкасынын L сызыгы

боюнча жылуусунун $v = \frac{dr}{dt}$

кирпик какканчалык уба-
кыттагы ылдамдыгы t уба-
кытынан вектор — функ-
ция болот, анткени ар бир
момент v вектору белгилүү
бир модулга жана белги-
лүү бир багытка ээ бо-
лот).

ВЕКТОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

ВЕКТОРНОЕ МНОЖЕСТВО
ВЕКТОРНОЕ ПОДПРОСТРАНСТВО
ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ

ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДВУХ ВЕКТОРОВ

ВЕКТОРДУК ЭСЕПТӨӨ-ЛӨР (математиканын векторлор үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдарды, алардын колдонулуштарын, касиеттерин изилдөөчү бөлүмү).

ВЕКТОРДУК КӨПТҮК
ВЕКТОРДУК МЕЙКИН-ДИКТИН БӨЛҮГҮ
ВЕКТОРДУК ТАЛАА (ар

бир M точкасында v вектордук чондуктун мааниси белгилүү болгон мейкиндиктин кандайдыр бөлүгү, м.: суунун же газдын бөлүкчөлөрүнүн агымынын v

ылдамдыктары, F күчтөрү, $\vec{E}$ электрдик чыңалыштар).

ВЕКТОРДУК КӨБӨЙТҮН-ДУ

ЭКИ ВЕКТОРДУН ВЕКТОРДУК КӨБӨЙТҮНДҮСҮ (модулу сан жагынан

a жана b векторлору аркылуу түзүлгөн параллелограммдын аянтына барабар болгон, өзү ошол параллелограммдын тегиздигине перпендикуляр болуп, учунан караганда $\vec{a}$ векторун $\vec{c}$ векторунун

айланасында $\vec{b}$ векторун көздөй айландырганда эн кыска жол сааттын стрелкасына каршы багытталган жаңы $\vec{c}$ вектору, ал

$\vec{c} = a \sin(a, b)$ формуласы менен туюнтулуп, $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ аркылуу белгиленет).

ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ВЕКТОРНОЕ РАВЕНСТВО

ВЕКТОРНОЕ РЕШЕНИЕ

ВЕКТОРНОЕ СЛОЖЕНИЕ
ВЕКТОРНОЕ СУММИРОВАНИЕ

ВЕКТОРНОЕ УРАВНЕНИЕ

ВЕКТОРНО-ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

ВЕКТОРНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ВЕКТОРНО-ПАРАМЕТРИ-

ВЕКТОРДУК МЕЙКИН-ДИК (ар кандай E көптүгүнүн элементтери кошуу-амалына карата группалык касиеттерге баш ийип, скалярдык чондукка көбөйткөндөн элементтери E көптүгүнөн чыкпастан көбөйтүүгө карата ассоциативдик, дистрибутивдик касиеттерди сактап жана бирдик элементтин болушу).

ВЕКТОРДУК БАРАБАР-ДЫК (векторлор катышкан барабардык).

ВЕКТОРДУК ЧЫГАРЫЛЫШ

ВЕКТОРДУК КОШУУ

ВЕКТОРДУК СУММАЛОО

ВЕКТОРДУК ТЕНДЕМЕ (векторлор катышкан тендеме).

ВЕКТОРДУК-ВЕКТОРДУК КӨБӨЙТҮНДҮ (a жана b векторлорунун вектордук көбөйтүндүсү менен c векторунун вектордук көбөйтүндүсү, ал $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ деп белгиленет).

ВЕКТОРДУК-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ОПЕРАТОР (амал), (Гамильтондун оператору деп аталган

$$\Delta = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

символдук вектор, колдонулушунда вектордук мүнөзгө ээ болуп дифференциялоо амалын ичине алат).

ВЕКТОРДУК-ПАРАМЕТР-

ЧЕСКОЕ УРАВНЕ'НИЕ

ВЕ'КТОР n -МЕ'РНЫЙ
ВЕ'КТОР НОРМА'ЛИ

ВЕ'КТОРНО-СКАЛЯ'РНОЕ
ПРОИЗВЕДЕ'НИЕ

ВЕ'КТОР НУЛЕВО'И

ВЕ'КТОРНЫЕ ИНВАРИАН'-
ТЫ
ВЕ'КТОРНЫЙ АНА'ЛИЗ

ДИК ТЕНДЕМЕ (кандай-
дыр бир мейкиндиктик ий-
ри сызыктын M точкасы
аны бойлоп кыймылга кел-
генде, ал точканын r ра-
диус-векторунун t убакы-
тынан көз каранды болу-
шу, б. а., $r=f(t)$ болушу).

n -ӨЛЧӨМДҮҮ ВЕКТОР
НОРМАЛДЫН ВЕКТОРУ
(ийри сызыктын жаныма-
сына жануу точкасында
тургузулган перпендику-
ляр—ийри сызыктын нор-
малы, бетке жүргүзүлгөн
жаныма тегиздикке жануу
точкасында тургузулган
перпендикуляр беттин нор-
малы, ал боюнча багыт-
талган вектор—нормал-
дын вектору болуп сана-
лат).

ВЕКТОРДУК-СКАЛЯРДЫК
КӨБӨЙТҮНДҮ (1. $\vec{a}$ жана
 $\vec{b}$ векторлорунун вектор-
дук көбөйтүндүсү менен $\vec{c}$
векторунун скалярдык кө-
бөйтүндүсү, $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ деп
белгиленет; 2. өлчөмдөрү

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ үч вектор болгон па-
раллелепипеддин көлөмү).
НӨЛДҮК ВЕКТОР (AB кес-
синдисинин биринчи A учу
менен акыркы B учу дал
келишип, AB кесиндисинин
точкага айланып багытын
жоготуусу. Ал ар кандай
вектор менен коллинеар-
дуу деп эсептелет).

ВЕКТОРДУК ИНВАРИАНТ-
ТАР
ВЕКТОРДУК АНАЛИЗ

ВЕ'КТОРНЫЙ АРГУМЕНТ
ВЕ'КТОРНЫЙ ПОТЕНЦИА'Л

ВЕ'КТОРНЫЙ ПОТО'К

ВЕ'КТОР-ОПЕРА'ТОР
ВЕ'КТОР ОСО'БЫИ
ВЕ'КТОР ПАРАЛЛЕ'ЛЬНЫЙ
ВЕ'КТОР ПЕРЕМЕЩЕ'НИЯ
ВЕ'КТОР ПЛОЩА'ДКИ

ВЕ'КТОР ПОЛЯ'РНЫЙ
ВЕ'КТОР ПОТО'КА
ВЕ'КТОР-ПРОО'БРАЗ

ВЕ'КТОР ПРОСТРАНСТ-
ВЕННЫЙ
ВЕ'КТОР РЕШЕ'НИЯ

(векторлор үстүнөн жүр-
гүзүлүүчү амалдарды, пре-
делге өтүү амалын жана
алардын касиеттерин үй-
рөтүүчү математиканын
бөлүмү).

ВЕКТОРДУК АРГУМЕНТ
ВЕКТОРДУК ПОТЕНЦИАЛ

(эгерде $\vec{v}$ вектордук та-
лаасы кандайдыр бир E
вектордук талаасынын ро-
тору болсо, б. а. $\vec{v} = \text{rot} E$
болсо, анда $\vec{v}$ талаасын
соленоиддүү талаа деп, E
талаасы $\vec{v}$ талаасынын
вектордук потенциалы бо-
лот).

ВЕКТОРДУК АГЫМ (бел-
гилүү бир аянтка ээ бол-
гон бет аркылуу убакыт
бирдик ичинде агып өткөн
вектордук сызыктардын
саны).

ВЕКТОР-ОПЕРАТОР
ӨЗГӨЧӨ ВЕКТОР
ПАРАЛЛЕЛЬ ВЕКТОР
КӨЧҮРҮҮ ВЕКТОРУ
АЯНТЧАНЫН ВЕКТОРУ

(ички жана сырткы бетте-
ри белгилүү болгон s аянт-
часынын ички бетинен
сырткы бетин көздөй ба-
гытталып, бетке перпенди-
куляр болгон, модулу s
аянтчасынын аянтына ба-
рабар болгон вектор. Ал s
аркылуу белгиленет).

УЮЛДУК ВЕКТОР
АГЫМДЫН ВЕКТОРУ
ВЕКТОР-ҮЛГҮ (үлгү ката-
ры алынган вектор).

МЕЙКИНДИКТИК ВЕК-
ТОР
ЧЫГАРЫЛЫШТЫН ВЕК-
ТОРУ

ВЕ'КТОР СРЕ'ДНЕЙ СКО'-
РОСТИ

ВЕ'КТОРЫ ОРТОГОНА'ЛЬ-
НЫЕ

ВЕЛИ'КАЯ ТЕОРЕ'МА
ФЕРМА'
ВЕЛИЧИНА'
ВЕЛИЧИНА' АФФИ'ННАЯ
ВЕЛИЧИНА' ВЕСКОНЕ'Ч-
НАЯ
ВЕЛИЧИНА' ВЕ'КТОРА

ВЕЛИЧИНА' ВЕЩЕ'СТВЕН-
НАЯ

ВЕЛИЧИНА' ВЫ'СШЕГО
ПОРЯ'ДКА МА'ЛОСТИ

ВЕЛИЧИНА' НАПРА'ВЛЕН-
НАЯ
ВЕЛИЧИНА' НЕАДДИТИВ-
НАЯ

ВЕЛИЧИНА' НЕЗАВИ'СИ-
МАЯ

ВЕЛИЧИНА' НЕОДНО-
РО'ДНАЯ
ВЕЛИЧИНА' НЕПРЕРЫВ-
НАЯ
ВЕЛИЧИНА' НИ'ЗШЕГО
ПОРЯ'ДКА МА'ЛОСТИ

ОРТОЧО БЫЛДАМДЫК-
ТЫН ВЕКТОРУ (точка-
нын $\vec{r}(t)$ радиус вектору-
нун $\Delta \vec{r}$ өсүндүсүнүн Δt га

болгон катышы, б. э. $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$

вектору, мында t убакыт).
ОРТОГОНАЛДУУ ВЕК-
ТОРЛОР (өз ара перпен-
дикулярдуу векторлор).
ФЕРМАНЫН УЛУУ ТЕО-
РЕМАСЫ
ЧОНДУК
АФФИНДИК ЧОНДУК
ЧЕКСИЗ ЧОНДУК

ВЕКТОРДУН ЧОНДУГУ
(векторду түзгөн кесинди-
нин узундугу).

ЧЫНЫГЫ ЧОНДУК (чыны-
гы сан аркылуу туюнтул-
ган чондук).

КИЧИНЕЛИГИ ЖОГОРКУ
ТАРТИПТЕГИ ЧОНДУК
(башка чексиз кичине чоң-
дуктарга караганда нөлгө
тез умтулуучу чондук).

БАГЫТТАЛГАН ЧОНДУК

АДДИТИВДҮҮ ЭМЕС
ЧОНДУК (аддитивдик ка-
снетке ээ болбогон чоң-
дук).

КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС
ЧОНДУК (каалагандай
мааниге ээ боло ала тур-
ган чондук).

БИР ТЕКТҮҮ ЭМЕС ЧОН-
ДУК
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЧОНДУК

КИЧИНЕЛИГИ ТӨМӨНКҮ
ТАРТИПТЕГИ ЧОНДУК

ВЕЛИЧИНА' НОРМИ'РО-
ВАННАЯ
ВЕЛИЧИНА' ОБРАТНО
ПРОПОРЦИОНА'ЛЬНАЯ

ВЕЛИЧИНА' ПРОЦЕНТА
ВЕЛИЧИНА' ША'ТА

ВЕЛИЧИ'НЫ ОДНОРО'Д-
НЫЕ

ВЕ'РНЫЕ ДЕСЯТИ'ЧНЫЕ
ЗНА'КИ

ВЕ'РНЫЕ ЗНАЧЕ'НИЯ
ЦИФР

ВЕРОЯ'ТНАЯ ОШИ'БКА

ВЕРОЯ'ТНАЯ ПОГРЕ'Ш-
НОСТЬ

ВЕРОЯ'ТНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
ВЕРОЯ'ТНОЕ ОТКЛОНЕ'-
НИЕ

ВЕРОЯ'ТНАЯ ГИПО'ТЕЗА

ВЕРОЯ'ТНОСТНАЯ МО-
ДЕ'ЛЬ

ВЕРОЯ'ТНОСТНЫЙ МЕ'-
ТОД

ВЕРОЯ'ТНОСТЬ

ВЕРОЯ'ТНОСТЬ ПЕРЕХО'-
ДА

ВЕРОЯ'ТНОСТЬ СЛО'ЖНЫХ
СОБЫ'ТИЙ

ВЕРОЯ'ТНЫЙ ИСХО'Д

ВЕРСТА'

ВЕРТИКА'ЛЬ

ВЕРТИКА'ЛЬНАЯ АСИМП-

(башка чексиз кичине чоң-
дуктарга караганда нөлгө
жайыраак умтулуучу чоң-
дук).

НОРМАЛАНГАН ЧОНДУК

ТЕСКЕРИ ПРОПОРЦИЯ-
ЛУУ ЧОНДУК (өзүнүн
чоңоюусу менен башка бир
чондукту кичирейтүүчү
чондук).

ПРОЦЕНТТИН ЧОНДУГУ
КАДАМДЫН ЧОНДУГУ
(аралыктын чондугу).

БИР ТЕКТҮҮ ЧОНДУКТАР

ТУУРА (так) ОНДУК БЕЛ-
ГИЛЕР

ЦИФРАЛАРДЫН ТАК
МААНИЛЕРИ

ЫКТЫМАЛДУУ КАТА (ке-
тирилиши мүмкүн болгон
ката).

ЫКТЫМАЛДУУ КАТАЛЫК
(кетирилиши мүмкүн бол-
гон каталык; туура эмес-
тик).

ЫКТЫМАЛДУУ МААНИ
ЫКТЫМАЛДУУ АПЫРМА-
ЛАНУУ, КЫЙШАЮУ
ЫКТЫМАЛДУУ ГИПОТЕ-
ЗА

ЫКТЫМАЛДУУ МОДЕЛЬ

ЫКТЫМАЛДУУ МЕТОД

ЫКТЫМАЛДЫК
ӨТҮҮ ЫКТЫМАЛДЫГЫ

ТАТААЛ ОКУЯЛАРДЫН
ЫКТЫМАЛДЫГЫ
ЫКТЫМАЛ НАТЫЙЖА
ЧАКЫРЫМ

ВЕРТИКАЛЬ (тик)
ВЕРТИКАЛЬ АСИМПТОТА

ТОҒА
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛОС-
КОСТЬ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕК-
ЦИЯ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИА-
МЕТРЫ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ

ВЕРХНЕЕ ОСНОВАНИЕ
ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ
СУММЫ ДАРБУ

(тик асимптота)
ВЕРТИКАЛЬ СЫЗЫК (тик
сызык).
ВЕРТИКАЛЬ ТЕГИЗДИК
(тик тегиздик).
ВЕРТИКАЛЬ ПРОЕКЦИЯ
(тик багыт боюнча жүргү-
зүлгөн проекция).
ВЕРТИКАЛДЫК БАГЫТ
(тик багыт).
ВЕРТИКАЛДУУЛУК (тик-
тик).
ВЕРТИКАЛЬ ДИАМЕТР-
ЛЕР (тик диаметрлер).
ВЕРТИКАЛДУУ БУРЧТАР
(өз ара кесилишүүчү түз
сызыктар же тегиздиктер
аркылуу түзүлүүчү бурч-
тар).

ЖОГОРКУ НЕГИЗИ
ДАРБУНУН ЖОГОРКУ
ЖАНА ТӨМӨНКҮ СУМ-
МАЛАРЫ ($y=f(x)$ функ-
циясы аныкталган $[a, b]$
сегментин $a=x_0 < x_1 < \dots$

$\dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b$
точкалары аркылуу кала-
гандай бөлүккө бөлүп ар
бир $[x_i, x_{i+1}]$ ($i=0, n$) сег-
ментчедеги $f(x)$ функция-
сынын эң чоң маанисин
 M_i эң кичине мааниси m_i
менен белгилейбиз да, ар
бир
 $[x_i, x_{i+1}]$ сегментче үчүн
 $m_i \Delta x_i$ жана $M_i \Delta x_i$ көбөй-
түндүлөрүн түзөбүз, мын-
да $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$. Бардык
 n сегментче үчүн түзүлгөн
мындай көбөйтүндүлөрдү
өз алдынча кошуп төмөн-
күдөй суммаларды түзө-

ВЕРХНИЙ КЛАСС СЕЧЕ-
НИЯ

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

ВЕРХНЯЯ ГАРМОНИКА
ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ
ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА
ВЕРХНЯЯ МЕРА

ВЕРХНЯЯ МЕРА МНО-
ЖЕСТВА
ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА

ВЕРХНЯЯ ПОЛУПЛОС-
КОСТЬ
ВЕРШИНА КОНИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
ВЕРШИНА КОНУСА
ВЕРШИНА ПАРАБОЛЫ
ВЕРШИНА ПИРАМИДЫ
ВЕРШИНА УГЛА
ВЕРШИНЫ МНОГОГРАН-
НИКА
ВЕРШИНЫ МНОГОУГОЛЬ-
НИКА
ВЕРШИНЫ ГИПЕРБОЛЫ
ВЕРШИНЫ ТРЕУГОЛЬНИ-
КА
ВЕРШИНЫ ЭЛЛИПСА
ВЕСОВАЯ ФУНКЦИЯ

бүз: $\sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i$ жана

$\sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i$. Мунун биринчи-

си — Дарбунун төмөнкү
суммасы, экинчиси — Дар-
бунун жогорку суммасы).
КЕСИЛИШТИН ЖОГОР-
КУ КЛАССЫ К. СЕЧЕ-
НИЕ

ЖОГОРКУ ПРЕДЕЛ (өзгө-
рүлмө чоңдуктун же функ-
циянын пределдеринин эң
чоң мааниси).

ЖОГОРКУ ГАРМОНИКА
ЖОГОРКУ ГРАНЬ
ЖОГОРКУ ЧЕК
ЖОГОРКУ ӨЛЧӨМ (жо-
горку ченем).

КӨПТҮКТҮН ЖОГОРКУ
ӨЛЧӨМҮ (чени).
ЖОГОРКУ ЖАГЫНАН ЧА-
МАЛОО

ҮСТҮНКҮ ЖАРЫМ ТЕГИЗ-
ДИК
КОНУСТУК БЕТТИН ЧО-
КУСУ

КОНУСТУН ЧОКУСУ
ПАРАБОЛАНЫН ЧОКУСУ
ПИРАМИДАНЫН ЧОКУСУ
БУРЧТУН ЧОКУСУ
КӨП ГРАНДЫКТЫН ЧО-
КУЛАРЫ

КӨП БУРЧТУКТУН ЧОКУ-
ЛАРЫ
ГИПЕРБОЛАНЫН ЧОКУ-
ЛАРЫ
ҮЧ БУРЧТУКТУН ЧОКУ-
ЛАРЫ

ЭЛЛИПСТИН ЧОКУЛАРЫ
ӨЗГӨРТҮҮЧҮ ФУНКЦИЯ

ВЕС ТЕНЗОРНОГО ПОЛЯ

ВЕТВИ ГИПЕРБОЛЫ

ВЕТВИ МНОГОЗНАЧНЫХ
ФУНКЦИЙ
ВЕТВИ ПАРАБОЛЫ

ВЕТВЛЕНИЕ

ВЕТВЛЕНИЕ-КРИВОЙ

ВЕТВЯЩАЯСЯ КРИВАЯ

ВЕХА
ВЕЩЕСТВЕННАЯ БИЛИ-
НЕЙНАЯ ФОРМА

ВЕЩЕСТВЕННАЯ КВАД-
РИКА

ВЕЩЕСТВЕННАЯ КОЛЛИ-
НЕАНЦИЯ

ВЕЩЕСТВЕННАЯ НУЛЕ-
ВАЯ СИСТЕМА

ВЕЩЕСТВЕННАЯ СФЕРА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ КОЛЬЦО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ РАСШИ-
РЕНИЕ

ВЕЩЕСТВЕННОЕ РЕШЕ-
НИЕ

ВЕЩЕСТВЕННОЕ ПОЛЕ

ВЕЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ПОЛИ-
НОМ

ТЕНЗОРДУК ТАЛААНЫН
ӨЛЧӨМҮН ӨЗГӨРТҮҮЧҮ
ЧОНДУК

ГИПЕРБОЛАНЫН АЙРЫК-
ТАРЫ (тармактары; ги-
перболаанын координата-
лар окторуна симметрия-
луу бөлүктөрү).

КӨП МААНИЛҮҮ ФУНК-
ЦИЯНЫН АЙРЫКТАРЫ
ПАРАБОЛАНЫН АЙРЫК-
ТАРЫ (параболаанын коор-
дината окторго карата
симметриялуу бөлүктө-
рү).

АЙРЫКТАРГА БӨЛҮНҮҮ
(тармактануу).

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН АЙ-
РЫКТАРГА БӨЛҮНҮ-
ШҮ

ТАРМАКТАЛУУЧУ ИЙРИ
СЫЗЫК

ВЕХА (кадам).

ЧЫНЫГЫ КОШ СЫЗЫК-
ТУУ ФОРМА (эскирген
термин, «действительное»
деген сөздүн синоними).

ЧЫНЫГЫ КВАДРИКА

ЧЫНЫГЫ КОЛЛИНЕА-
ЦИЯ

ЧЫНЫГЫ НӨЛДҮК СИС-
ТЕМА

ЧЫНЫГЫ СФЕРА

ЧЫНЫГЫ АЛКАК

ЧЫНЫГЫ КЕҢИТҮҮ

ЧЫНЫГЫ ЧЫГАРЫЛЫШ

ЧЫНЫГЫ ТАЛАА

ЧЫНЫГЫ МЕЙКИНДИК

ЧЫНЫГЫ ПОЛИНОМ

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ

ВЗАИМНАЯ ОДНОЗНАЧ-
НОСТЬ

ВЗАИМНО ГОРИЗОНТАЛЬ-
НЫЕ

ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕ-
НИЕ

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛО-
ЖЕНИЕ

ВЗАИМНОЕ СОКРАЩЕ-
НИЕ

ВЗАИМНОЕ УНИЧТОЖЕ-
НИЕ

ВЗАИМНО НЕПРЕРЫВ-
НОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

ВЗАИМНО ОБРАТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧ-
НОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

ВЗАИМНО ОРТОГОНАЛЬ-
НЫЕ ВЕКТОРЫ

ВЗАИМНО ОРТОГОНАЛЬ-
НЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ВЗАИМНО ОРТОГОНАЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

ЧЫНЫГЫ ЭЛЕМЕНТ

ӨЗ АРА БИР МААНИЛҮҮ-
ЛҮК

ӨЗ АРА ГОРИЗОНТАЛ-
ДУУ

ӨЗ АРА КЕСИЛИШҮҮ

ӨЗ АРА ЖАЙЛАНЫШҮҮ

ӨЗ АРА КЫСКАРЫШҮҮ

ӨЗ АРА ЖОЮЛУШҮҮ

ӨЗ АРА ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ
ЧАГЫЛЫШҮҮ (бири-би-
рине үзгүлтүксүз чагылы-
шуу).

ӨЗ АРА ТЕСКЕРИ АМАЛ-
ДАР

ӨЗ АРА БИР МААНИЛҮҮ
ЧАГЫЛЫШ (кандайдыр
бир чагылыштын өзү гана
бир маанилүү болбостон,
тескери чагылышы да бир
маанилүү болушу).

ӨЗ АРА ОРТОГОНАЛДУУ
ВЕКТОРЛОР (бири-бири-
не перпендикуляр вектор-
лор).

ӨЗ АРА ОРТОГОНАЛДУУ
БЕТТЕР (өз ара тик бурч
боюнча кесилишүүчү бет-
тер).

ӨЗ АРА ОРТОГОНАЛДУУ
ФУНКЦИЯЛАР $([a, b])$
сегментинде аныкталыш-
кан $f(x)$ жана $\varphi(x)$ эки
функциясы үчүн

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)dx=0$$

барабардыгы орун алса,

ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУ-
ЛЯРНЫҢ
ВЗАИМНО ПРОСТОҢ
СЛЕВА
ВЗАИМНО ПРОСТОҢ
СПРАВА
ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ
ГРУППЫ
ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ
КОЛЬЦА
ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ
МНОГОЧЛЕННЫ

ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ
ПОЛИНОМЫ
ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ
ПОЛЯ
ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ
ЧИСЛА
ВЗАИМНО СОПРЯЖЕ-
НОЕ

ВЗАИМНЫЕ ВЕКТОРЫ
ВЗАИМНЫЕ ПОЛЮСЫ
ВЗАИМНЫЕ ТОЧКИ
ВЗАИМНЫЕ ЯДРА
ВЗАИМНЫҢ КОММУТАНТ
ВЗАИМНЫҢ ОПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬ

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
ВЗАИМОУСЛОВЛЕН-
НОСТЬ

ВИД КРИВОҢ
ВИДОИЗМЕНЕНИЕ
ВИЕТА ТЕОРЕМА
ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ

$f(x)$ жана $\varphi(x)$ функция-
лары $[a, b]$ сегментинде өз
ара ортогоналдуу функ-
циялар болушат).

ӨЗ АРА ПЕРПЕНДИКУ-
ЛЯРДУУ

СОЛ ЖАКТАН ӨЗ АРА
ЖӨНӨКӨЙ

ОҢ ЖАКТАН ӨЗ АРА ЖӨ-
НӨКӨЙ

ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ ГРУП-
ПАЛАР

ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ АЛ-
КАКТАР

ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ КӨП
МҮЧӨЛӨР (рационалдык
сандардан бөлөк жалпы
бөлүүчүлөрү болбогон көп
мүчөлөр).

ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ ПО-
ЛИНОМДОР

ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ ТА-
ЛААЛАР

ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ САН-
ДАР

ӨЗ АРА ТҮҮҮНДӨШ

ӨЗ АРА ВЕКТОРЛОР

ӨЗ АРА УЮЛДАР

ӨЗ АРА ТОЧКАЛАР

ӨЗ АРА ЯДРОЛОР

ӨЗ АРА КОММУТАНТ

ӨЗ АРА АНЫКТАГЫЧ

ӨЗ АРА КӨЗ КАРАНДЫ-
ЛЫК

ӨЗ АРА АЛМАШУУЧУЛУК

ӨЗ АРА ШАРТТАЛУУЧУ-
ЛУК

ИПРИ СЫЗЫКТЫН ТҮРҮ

ТҮРҮН ӨЗГӨРТҮҮ

ВИЕТТИН ТЕОРЕМАСЫ

БУРАЛМА СЫЗЫК

ВИНТОВАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ВИНТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВИНТОВОҢ КОНОИД

ВИНТОВОҢ УЗЕЛ

ВИНТООБРАЗНАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ

ВИРТУАЛЬНАЯ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ

ВИХРЕВАЯ ТОЧКА

ВИХРЕВОЕ ПОЛЕ

ВИХРЕВЫЕ ТРУБКИ

ВИХРЕВЫЕ ЛИНИИ

ВИХРЕВОҢ ВЕКТОР

ВИХРЯ ПОТОК

ВЛОЖЕННЫЕ СЕГМЕНТЫ

ВНЕПИСАННАЯ КРИ-
ВАЯ

ВНЕПИСАННАЯ ОКРУЖ-
НОСТЬ

БУРАЛМА БЕТ

БУРАМАЛЫК ҚЫЙМЫЛ
БУРАМАЛЫК КОНОИД
БУРАМАЛЫК ТҮЙҮН
БУРАМА СЫМАЛ БЕТ

ВИРТУАЛДЫК ЧЕКСИЗ-
ДИК

ҚҮЙОНДУҚ ТОЧКА (век-
тордук талаанын қуиюндуу
точкасы).

ҚҮЙОНДУУ ТАЛАА

ҚҮЙОНДУҚ ТҮТҮКЧӨЛӨР
(кандайдыр бир туюк сы-
зык аркылуу өтүшкөн қу-
июндук сызыктардан түзүл-
гөн түтүкчөлөр).

ҚҮЙОНДУҚ СЫЗЫКТАР

$$r^0 i \vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \vec{i} +$$

$$+ \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \vec{j} +$$

$$+ \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \vec{k}$$

вектордук талаанын век-
тордук сызыктары).

ҚҮЙОНДУҚ ВЕКТОР (v

вектордук талаанын рото-
ру (же «қуиюну») деп ата-

луучу $\vec{w}$ вектору, ал

$\vec{w} = \text{rot} \vec{v}$ аркылуу белгиле-
нет).

ҚҮЙОНДУН АГЫМЫ

ҚҮҮШУРУЛУУЧУ СЕГ-
МЕНТТЕР

СЫРТА ИЧТЕН СЫЗЫЛ-

ГАН ИПРИ СЫЗЫК

СЫРТА ИЧТЕН СЫЗЫЛ-

ГАН АПЛАНА

ВНЕВПИ'САННЫИ КРУГ

ВНЕ'ШНЕЕ ДЕЛЕ'НИЕ
ОТРЕ'ЗКА

ВНЕ'ШНЕЕ КАСА'НИЕ
ВНЕ'ШНЕЕ ПРОИЗВЕДЕ'-
НИЕ ТЕ'НЗОРОВ

ВНЕ'ШНЕЕ РАССТОЯ'НИЕ
ВНЕ'ШНИЕ АВТОМОРФИ'З-
МЫ

ВНЕ'ШНИЕ НАКРЕСТЛЕ-
ЖА'ЩИЕ УГЛЫ'
ВНЕ'ШНИЕ ОДНОСТОРО'Н-
НИЕ УГЛЫ'

ВНЕ'ШНИИ ИНТЕГРА'Л

ВНЕ'ШНИИ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ

ВНЕ'ШНИИ У'ГОЛ

ВНЕ'ШНИИ ЧЛЕН
ВНЕ'ШНИИ ЦЕНТР ПОДО'-
БИЯ

ВНЕ'ШНОСТЬ ПОВЕ'РХ-
НОСТИ

ВНЕ'ШНЯЯ АЛГЕБРА

ВНЕ'ШНЯЯ ДИФФЕРЕН-
ЦИА'ЛЬНАЯ ГЕОМЕ'Т-
РИЯ

ВНЕ'ШНЯЯ ЗАДА'ЧА
ВНЕ'ШНЯЯ ЗАДА'ЧА ГРА-
ВИТАЦИОННОГО ПО'ЛЯ

ВНЕ'ШНЯЯ КАСА'ТЕЛЬНАЯ
ВНЕ'ШНЯЯ МЕ'РА

ВНЕ'ШНЯЯ МЕ'РА МНО'-
ЖЕСТВА

ВНЕ'ШНЯЯ О'БЛАСТЬ
ВНЕ'ШНЯЯ О'БЛАСТЬ
УГЛА'

СЫРТТА ИЧТЕН СЫЗЫЛ-
ГАН ТЕГЕРЕК

КЕСИНДИНИ СЫРТТАН
БӨЛҮҮ

СЫРТТАН ЖАНЫШУУ
ТЕНЗОРЛОРДУН СЫРТ-
ТАН КӨБӨЙТҮНДҮСҮ

ТЫШКЫ АРАЛЫК
ТЫШКЫ АВТОМОРФИЗМ-
ДЕР

ТЫШКЫ КАПЧЫЛАШ
БУРЧТАР

ТЫШКЫ БИР ЖАКТУУ
БУРЧТАР

ТЫШКЫ ИНТЕГРАЛ (сол
жаккы сырткы интеграл).
ТЫШКЫ КОЭФФИЦИЕНТ

ТЫШКЫ БУРЧ. (үч бурч-
туктун жагы менен экинчи
жагынын уландысы ара-
сындагы бурч).

ТЫШКЫ МҮЧӨ
ОКШОШТУКТУН СЫРТ-
КЫ БОРБОРУ
БЕТТИН СЫРТ ЖАГЫ

ТЫШКЫ АЛГЕБРА (сырт-
кы алгебра).

ТЫШКЫ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛДЫК ГЕОМЕТ-
РИЯ

ТЫШКЫ МАСЕЛЕ
ГРАВИТАЦИЯЛЫК ТА-
ЛААНЫН ТЫШКЫ МА-
СЕЛЕСИ

ТЫШКЫ ЖАНЫМА
ТЫШКЫ ӨЛЧӨМ (тышкы
чен).

КӨПТҮКТҮН ТЫШКЫ ӨЛ-
ЧӨМҮ (чени).

СЫРТКЫ ОБЛАСТЬ
БУРЧТУН СЫРТКЫ ОБ-
ЛАСТЫ (бурчтун сырткы
бөлүгү, м.: кандайдыр бир

ВНЕ'ШНЯЯ ПЛО'ЩАДЬ
ВНЕ'ШНЯЯ ПОВЕ'РХНОСТЬ

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
КУ'БА

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА' ПА-
РАЛЛЕЛЕПИ'ПЕДА

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ПИРАМИ'ДЫ

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ПЛО'СКОСТИ

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ПЛО'ЩАДИ

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ПОВЕ'РХНОСТИ

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ПРИ'ЗМЫ

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
СФЕ'РЫ

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ТЕТРА'ЭДРА

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ЦИЛИ'НДРА

ВНЕ'ШНЯЯ СТОРОНА'
ША'РА

ВНУ'ТРЕННЕЕ ДЕЛЕ'НИЕ

ВНУ'ТРЕННЕЕ ДЕЛЕ'НИЕ
ОТРЕ'ЗКА

ВНУ'ТРЕННЕЕ КАСА'НИЕ

ВНУ'ТРЕННЕЕ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕ ТЕ'НЗОРОВ

ВНУ'ТРЕННЕЕ РАССТОЯ'-
НИЕ

ВНУ'ТРЕННЕЕ УМНОЖЕ'-
НИЕ

ВНУ'ТРЕННЕЕ СВО'ЙСТВО
ВНУ'ТРЕННИЕ АВТОМОР-
ФИ'ЗМЫ

ВНУ'ТРЕННИЕ НАКРЕСТ-

берилген бурчту түзүүчү
эки түз сызыктын сыртын-
дагы тегиздиктин бөлү-
гү).

СЫРТКЫ АЯНТ
СЫРТКЫ БЕТ (сырт жа-
гындагы бет).

СЫРТКЫ ЖАГЫ
КУБДУН СЫРТКЫ БЕТИ

(сырт жагы).

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДДИН
СЫРТКЫ БЕТИ (сырт
жагы).

ПИРАМИДАНЫН СЫРТ-
КЫ БЕТИ (сырт жагы).

ТЕГИЗДИКТИН СЫРТКЫ
БЕТИ (сырт жагы).

АЯНТТЫН СЫРТКЫ БЕТИ
(сырт жагы).

БЕТТИН СЫРТКЫ БЕТИ
(сырт жагы).

ПРИЗМАНЫН СЫРТКЫ
БЕТИ (сырт жагы).

СФЕРАНЫН СЫРТКЫ БЕ-
ТИ (сырт жагы).

ТЕТРАЭДРДИН СЫРТКЫ
БЕТИ (сырт жагы).

ЦИЛИНДРДИН СЫРТКЫ
БЕТИ (сырт жагы).

ШАРДЫН СЫРТКЫ БЕТИ
(сырт жагы).

ИЧИНЕН БӨЛҮҮ

КЕСИНДИНИ ИЧТЕН БӨ-
ЛҮҮ

ИЧТЕН ЖАНЫШУУ

ТЕНЗОРЛОРДУН ИЧТЕН
КӨБӨЙТҮНДҮСҮ

ИЧКИ АРАЛЫК

ИЧТЕН КӨБӨЙТҮҮ (ички
көбөйтүү).

ИЧКИ КАСИЕТ

ИЧКИ АВТОМОРФИЗМ-
ДЕР

ИЧКИ КАПЧЫЛАШ БУРЧ-

ЛЕЖАЩИЕ УГЛЫ'
ВНУТРЕННИЕ ОДНОСТО-
РОННИЕ УГЛЫ'
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНУТРЕННИЙ ЭКСТРЕ-
МУМ

ВНУТРЕННОСТЬ ПОВЕ'РХ-
НОСТИ

ВНУТРЕННЯЯ ГЕОМЕ'Т-
РИЯ

ВНУТРЕННЯЯ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕО-
МЕТРИЯ

ВНУТРЕННЯЯ ЗАДАЧА

ВНУТРЕННЯЯ КАСАТЕЛЬ-
НАЯ

ВНУТРЕННЯЯ КРИВИЗНА'

ВНУТРЕННЯЯ МЕ'РА

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА'ЛЬ

ВНУТРЕННЯЯ О'БЛАСТЬ

ВНУТРЕННЯЯ ПА'МЯТЬ

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА'
ПОВЕ'РХНОСТИ

ВНУТРЕННЯЯ ТОЧКА

ВНУТРЕННЯЯ ТОЧКА

МНО'ЖЕСТВА

ВОГНУТАЯ ЛИ'НИЯ

ВОГНУТАЯ ПОВЕ'РХНОСТЬ

ВОГНУТОСТЬ

ВОГНУТОСТЬ КРИВО'И

ТАР
ИЧКИ БИР ЖАКТУУ

БУРЧТАР

ИЧКИ БУРЧ

ИЧКИ ЭКСТРЕМУМ

БЕТТИН ИЧКИ ЖАГЫ

ИЧКИ ГЕОМЕТРИЯ

ИЧКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ-
ДЫК ГЕОМЕТРИЯ

ИЧКИ МАСЕЛЕ

ИЧКИ ЖАНЫМА

ИЧКИ ИЙРИЛИК

ИЧКИ ӨЛЧӨМ, ИЧКИ

ЧЕН

ИЧКИ НОРМАЛЬ

ИЧКИ ОБЛАСТЬ

ИЧКИ КӨНУЛДӨ ТУТУУ

БЕТТИН ИЧ ЖАГЫ (ички
бети).

ИЧКИ ТОЧКА

КӨПТҮКТҮН ИЧКИ ТОЧ-

КАСЫ (аймагында жалаң
эле ошол көптүктүн точ-
калары гана жатуучу точ-
ка).

ИЙМЕК СЫЗЫК (иймейген
сызык, кайкы сызык).

ИЙМЕК БЕТ (кайкы бет,
ичин көздөй чуңкурайган
бет).

ИЙМЕКТИК (кайкылык).

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ИЙ-
МЕКТИГИ (ийри сызык-
тын кайкылыгы; ийри сы-
зыктын ар бир жаасы ага
жүргүзүлгөн жанымалар-
дын астында (б. а. ал жаа-
ны керип турган хорданын
үстүндө) жатса, иймекти-

ВОГНУТОСТЬ ПОВЕ'РХНО-
СТИ

ВОГНУТЫЙ ПОЛИЭДР

ВОГНУТЫЙ ТЕЛЕСНО'И
УГОЛ

ВОГНУТЫЙ ФУНКЦИО-
НА'Л

ВОЗВЕДЕ'НИЕ В СТЕ'-
ПЕНЬ

ВОЗВЕДЕ'НИЕ МА'ТРИЦЫ
В СТЕ'ПЕНЬ

ВОЗВРА'ТА ТОЧКА

ВОЗВРА'ТНОЕ ДЕ'ЙСТВИЕ

ВОЗВРА'ТНОЕ СООТНО-
ШЕ'НИЕ

ВОЗВРА'ТНОЕ УРАВНЕ'-
НИЕ

ВОЗМУЩА'ЮЩАЯ ФУ'НК-
ЦИЯ

ВОЗМУЩЕ'ННОЕ РЕШЕ'-
НИЕ

ВОЗРАСТА'НИЕ

ВОЗРАСТА'НИЕ ПЕРЕМЕ'Н-
НОЙ

ВОЗРАСТА'НИЕ ФУ'НКЦИИ

ВОЗРАСТА'ЮЩАЯ ПЕРЕ-
МЕ'ННАЯ

ги төмөн караган, үстүндө
(б. а., ал жааны керип
турган хорданын астында
жатса) иймектиги жогору
караган ийри сызык де-
лет).

БЕТТИН КАЙКЫЛЫГЫ

(бет анын каалагандай
точкасына жүргүзүлгөн
жаныма тегиздиктердин
үстүндө жатса, жогору
кайкайган бет, астында
жатса, төмөн кайкайган
бет делет).

ИЙМЕК ПОЛИЭДР

ИЙМЕК ДЕНЕЛИК БУРЧ

ИЙМЕК ФУНКЦИОНАЛ

ДАРАЖАГА КӨТӨРҮҮ

МАТРИЦАНЫ ДАРАЖАГА
КӨТӨРҮҮ

КАЙРЫЛУУ ТОЧКАСЫ

(ийри сызыктын багыты
тескери бурулган точка).

КАЙТАРЫЛМА АМАЛ

КАЙТАРЫЛУУЧУ БАЙЛА-
НЫШ

КАЙРЫЛУУЧУ ТЕНДЕМЕ

(м.: $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx +$
 $+ a = 0$ түрүндөгү теңдеме-
лер).

КОЗГООЧУ (дүүлүктүрүү-
чү) ФУНКЦИЯ.

ДҮҮЛҮККӨН ЧЫГАРЫ-
ЛЫШ

ӨСҮҮ

ӨЗГӨРҮЛМӨ ЧОНДУК-
ТУН ӨСҮШҮ

ФУНКЦИЯНЫН ӨСҮШҮ,
ФУНКЦИЯНЫН ЧО-
НОЮШҮ

ӨСҮҮЧҮ ӨЗГӨРҮЛМӨ

ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПРО-
ГРЕССИЯ

ВОЗРАСТАЮЩАЯ СЛЕВА
ФУНКЦИЯ
ВОЗРАСТАЮЩАЯ ФУНК-
ЦИЯ
ВОЛНОВАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ

ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО
ВОЛНОВОЙ ТЕНЗОР
ВООБРАЖАЕМАЯ

ВООБРАЖАЕМАЯ ГЕО-
МЕТРИЯ

ВОССТАНАВЛИВАЕ-
МОСТЬ
ВОССТАНОВИТЬ
ВОССТАНОВИТЬ ПЕРПЕН-
ДИКУЛЯР
ВОСХОДЯЩАЯ СТЕПЕНЬ
КРИВОЙ

ВОСЬМЕРИЧНАЯ СИСТЕ-
МА

ВОСЬМИГРАННИК

ВОСЬМИГРАННЫЙ УГОЛ

ВОСЬМИСТОРОННЯЯ

ӨСҮҮЧҮ УДАЛАШТЫК

ӨСҮҮЧҮ ПРОГРЕССИЯ
(улам кийинки мүчөсү ал-
дындагы мүчөсүнөн чоң
прогрессия).

СОЛ ЖАКТАН ӨСҮҮЧҮ
ФУНКЦИЯ
ӨСҮҮЧҮ ФУНКЦИЯ

ТОЛКУНДУК БЕТ (өзүн
бойлой толкун таралуучу
бет).

ТОЛКУНДУК ТЕНДЕМЕ
(толкундун таралуу про-
цессин сүрөттөөчү тенде-
ме).

ТОЛКУНДУК САН
ТОЛКУНДУК ТЕНЗОР
КӨНҮЛДӨ ЭЛЕСТИТИЛ-
ГЕН (ойдо ойлонулган).
КӨНҮЛДӨ ЭЛЕСТИТИЛ-
ГЕН ГЕОМЕТРИЯ (ойдо
ойлонулган геометрия).

КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮЧҮ-
ЛҮК

ТУРГУЗУУ
ПЕРПЕНДИКУЛЯР ТУР-
ГУЗУУ

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ӨСҮҮ
(жогорулоо) ДАРАЖА-
СЫ.

СЕГИЗДИК СИСТЕМА (не-
гизи сегизден турган эсеп-
төө системасы).

СЕГИЗ ГРАНДЫК (сегиз
граны бар нерсе).

СЕГИЗ ГРАНДУУ БУРЧ
(бир точка аркылуу өтүү-
чү, ал эми ар бир экөө өз
ара кандайдыр бир түз
сызык боюнча кесилишүү-
чү сегиз тегиздик аркылуу
түзүлгөн бурч).

СЕГИЗ ЖАКТУУ

ВОСЬМИУГОЛЬНИК
ВПИ'САННАЯ ЛО'МАННАЯ
ЛИНИЯ
ВПИ'САННАЯ ОКРУЖ-
НОСТЬ
ВПИ'САННАЯ ПИРАМИ-
ДА В ШАР
ВПИ'САННАЯ СФЕРА

ВПИ'САННАЯ ФИГУРА

ВПИ'САННЫЙ КВАДРАТ

ВПИ'САННЫЙ КО'НУС

ВПИ'САННЫЙ КРУГ

ВПИ'САННЫЙ МНОГО-
ГРАННИК

ВПИ'САННЫЙ МНОГО-
УГОЛЬНИК

ВПИ'САННЫЙ РОМБ

ВПИ'САННЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК

ВПИ'САННЫЙ УГОЛ
ВПИ'САННЫЙ ЦИЛИНДР

ВПИ'САННЫЙ ШАР
ВПОЛНЕ' АДДИТИВНАЯ
МЕРА

ВПОЛНЕ' ГИПЕРБОЛИ-
ЧЕСКИЙ

ВПОЛНЕ' ГЛАДКАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ

ВПОЛНЕ' ИНТЕНСИВНЫЙ
ВПОЛНЕ' ИНТЕГРИРУЕ-
МОЕ УРАВНЕНИЕ

ВПОЛНЕ' КРИТИЧЕСКИЕ
ПРОСТЫЕ' ЧИСЛА
ВПОЛНЕ' НЕПРЕРЫВНЫЙ
ОПЕРАТОР
ВПОЛНЕ' НЕСВЯЗНОЕ

СЕГИЗ БУРЧТУК
ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН СЫ-
НЫК СЫЗЫК
ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН АЙ-
ЛАНА

ШАРГА ИЧТЕН СЫЗЫЛ-
ГАН ПИРАМИДА
ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН СФЕ-
РА

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН ФИ-
ГУРА

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН
КВАДРАТ

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН КО-
НУС

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН ТЕ-
ГЕРЕК

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН КӨП
ГРАНДЫК

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН КӨП
БУРЧТУК

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН
РОМБ

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН ҮЧ
БУРЧТУК

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН БУРЧ
ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН ЦИ-
ЛИНДР

ИЧТЕН СЫЗЫЛГАН ШАР
ТОЛУК АДДИТИВДУУ

ӨЛЧӨМ (ченем)
ТОЛУК ГИПЕРБОЛАЛЫК

АБДАН ЖЫЛМА БЕТ

АБДАН ИНТЕНСИВДУУ
ТОЛУК (сөзсүз) ИНТЕГ-
РАЛДАНУУЧУ ТЕНДЕ-
МЕ

АНЫК КЕСКИН ЖӨНӨ-
КӨЙ САНДАР

ЭЧ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ОПЕ-
РАТОР

ЭЧ БАЙЛАНЫШСЫЗ

МНО'ЖЕСТВО
ВПОЛНЕ' ОГРАНИ'ЧЕННОЕ
МНО'ЖЕСТВО
ВПОЛНЕ' ОПРЕДЕЛЕ'Н-
НАЯ ФУ'НКЦИЯ
ВПОЛНЕ' ПРИВОДИ'МАЯ
МА'ТРИЦА
ВПОЛНЕ' ПРИВОДИ'МОЕ
КОЛЬЦО'
ВПОЛНЕ' РАЗЛОЖИ'МАЯ
МА'ТРИЦА
ВПОЛНЕ' РЕГУЛЯ'РНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ВПОЛНЕ' УПОРЯ'ДОЧЕН-
НОЕ МНО'ЖЕСТВО

ВРАЩЕ'НИЕ ВОКРУГ О'СИ

ВРЕ'МЕННО ВВЕДЕ'ННАЯ
ПЕРЕМЕ'ННАЯ
ВРЕ'МЯ СЛОЖЕ'НИЯ

ВРЕ'МЯ УМНОЖЕ'НИЯ

ВРОНСКИА'Н
ВСЕВОЗМО'ЖНЫЕ ЗНА-
ЧЕ'НИЯ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
ВЕЛИЧИНА'

ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
ЛИ'НИЯ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
ПА'МЯТЬ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
ПЕРЕМЕ'ННАЯ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
ПЛО'СКОСТЬ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
ПОВЕ'РХНОСТЬ

КОПТУК
ТОЛУК (сөзсүз)) ЧЕКТЕЛ-
ГЕН КОПТУК
ТОЛУК АНЫКТАЛГАН
ФУНКЦИЯ
ТОЛУК КЕЛТИРИЛУУЧУ
МАТРИЦА
ТОЛУК КЕЛТИРИЛУУЧУ
АЛКАК
ТОЛУК АЖЫРАТЫЛУУЧУ
МАТРИЦА
ТОЛУК РЕГУЛЯРДУУ
МЕЙКИНДИК
АБДАН ИРЕТТЕЛГЕН
КОПТУК (толул иреттел-
ген, элементтери белгилүү
тартипке салынган көп-
тук).

ОКТУН АЙЛАНАСЫНДА
АЙЛАНУУ
УБАКТЫЛУУ КИРГИЗИЛ-
ГЕН ӨЗГӨРҮЛМӨ
КОШУУНУН УБАКТЫСЫ
(кошуу амалын аткарууга
кеткен убакыт).

КӨБӨЙТҮҮ УБАКЫТЫ
(көбөйтүү амалын атка-
рууга кеткен убакыт).

ВРОНСКИАН (аныктагыч).
МУМКҮН БОЛГОН БАР-
ДЫК МААНИЛЕР
ЖАРДАМЧЫ ЧОНДУК
(белгилүү максатта кир-
гизилген кошумча чон-
дук).

ЖАРДАМЧЫ СЫЗЫК

ЖАРДАМЧЫ ЭСКЕ ТУТ-
КУЧ

ЖАРДАМЧЫ ӨЗГӨРҮЛ-
МӨ

ЖАРДАМЧЫ ТЕГИЗДИК

ЖАРДАМЧЫ БЕТ

ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
СИСТЕ'МА
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНАЯ
ФУ'НКЦИЯ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕ'НИЕ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНОЕ
УРАВНЕ'НИЕ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНОЕ
ЧИСЛО'
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНЫЕ
ВЫЧИСЛЕ'НИЯ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНЫЕ
СРЕ'ДСТВА
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНЫЙ
ДЕЛИ'ТЕЛЬ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНЫЙ
МНО'ЖИТЕЛЬ
ВСПОМОГА'ТЕЛЬНЫЙ
У'ГОЛ
ВСЮ'ДУ НЕПРЕРЫ'ВНАЯ
ФУ'НКЦИЯ

ВСЮ'ДУ ПЛОТ'НАЯ ПО-
СЛЕ'ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВСЮ'ДУ ПЛОТНОЕ МНО'-
ЖЕСТВО

ВСЮ'ДУ РАЗРЫ'ВНОЕ
МНО'ЖЕСТВО
ВСЮ'ДУ РАСХОДЯ'ЩИЙСЯ
РЯД

ВСЮ'ДУ СХОДЯ'ЩИЙСЯ
РЯД

ВТОРА'Я ВАРИА'ЦИЯ
ФУНКЦИОНА'ЛА

ВТОРА'Я КВАДРАТИ'ЧНАЯ
ФОР'МА

ВТОРА'Я КРИВИЗНА'
ВТОРА'Я КРАЕВА'Я ЗА-
ДА'ЧА

ЖАРДАМЧЫ СИСТЕМА

ЖАРДАМЧЫ ФУНКЦИЯ

ЖАРДАМЧЫ СУПЛОМ
(корутунду).

ЖАРДАМЧЫ ТЕНДЕМЕ

ЖАРДАМЧЫ САН

ЖАРДАМЧЫ ЭСЕПТӨӨ-
ЛӨР

ЖАРДАМЧЫ КУРАЛДАР

ЖАРДАМЧЫ БӨЛҮҮЧҮ

ЖАРДАМЧЫ КӨБӨЙТҮҮ-
ЧҮ

ЖАРДАМЧЫ БУРЧ

БАРДЫК ЖЕРДЕ ҮЗГҮЛ-
ТУКСҮЗ ФУНКЦИЯ (эч
бир точкада үзүлбөгөн
функция).

БАРДЫК ЖЕРДЕ ТЫКЫС
УДААЛАШТЫК

БАРДЫК ЭЛЕМЕНТТЕРИ
ТЫКЫС КОПТУК (жыш
орношкон көптук).

БАРДЫК ЖЕРДЕ ҮЗГҮЛ-
ТУКТҮҮ КОПТУК

БАРДЫК ЖЕРДЕ ЖЫП-
НАЛБООЧУ КАТАР

БАРДЫК ЖЕРДЕ ЖЫП-
НАЛУУЧУ КАТАР

ФУНКЦИОНАЛДЫН
ЭКИНЧИ ӨЗГӨРҮЛМӨ-
СУ

ЭКИНЧИ КВАДРАТТЫК
ФОРМА

ЭКИНЧИ ИЙРИЛИК

ЭКИНЧИ ЧЕТКИ МАСЕЛЕ

ВТОРА'Я ПРОИЗВО'ДНАЯ

ВТОРА'Я ЧА'СТНАЯ ПРО-
ИЗВО'ДНАЯ

ВТОРА'Я ТЕОРЕ'МА О
СРЕ'ДНЕМ ЗНАЧЕ'НИИ
ВТОРО'Е ДОПОЛНЕ'НИЕ
ВТОРО'И ДИФФЕРЕН-
ЦИА'Л

ВТОРОСТЕПЕ'ННЫЙ

ВТОРИ'ЧНАЯ ПРОЕ'КЦИЯ

ВХОДНЫ'Е ПАРА'МЕТРЫ

ВЫ'БОР БА'ЗИСА
ВЫ'БОРКА ПОВТО'РНА'Я
ВЫ'БОРКА ТИПИ'ЧНАЯ
ВЫ'БОРОЧНАЯ ФУНКЦИЯ
ВЫ'БОРОЧНЫЙ МЕ'ТОД
ВЫ'ВЕСТИ
ВЫ'ВОД
ВЫ'ВОД ИЗ ПОД РАДИ-
КА'ЛА

ВЫ'ВОД ФО'РМУЛЫ
ВЫДЕЛЕ'НИЕ
ВЫДЕЛЕ'НИЕ АЛГЕБРАИ'-
ЧЕСКОЙ ЧА'СТИ ИНТЕГ-
РА'ЛА
ВЫДЕЛЕ'НИЕ ГЛА'ВНОЙ
ЧА'СТИ
ВЫДЕЛЕ'НИЕ ДЕИСТВИ'-
ТЕЛЬНОЙ ЧА'СТИ
ВЫДЕЛЕ'НИЕ КРАТНЫХ
КОРНЕ'Й
ВЫДЕЛЕ'НИЕ КРАТНЫХ
МНО'ЖИТЕЛЕЙ
ВЫДЕЛЕ'НИЕ ЦЕ'ЛОЙ
ЧА'СТИ НЕПРА'ВИЛЬ-
НОЙ ДРО'БИ

ЭКИНЧИ ТУУНДУ (экинчи
ирет алынган туунду).

ЭКИНЧИ АЙРЫМ ТУУН-
ДУ (экинчи ирет алынган
айрым туунду).

ОРТОЧО МААНИ ЖӨНҮН-
ДӨ ЭКИНЧИ ТЕОРЕМА
ЭКИНЧИ ТОЛУКТОО
ЭКИНЧИ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛ (экинчи ирет
алынган дифференциал).
ЭКИНЧИ ДАРАЖАДАГЫ
(көңүлгө анчалык алын-
баган).

ЭКИНЧИ ЖОЛКУ ПРОЕК-
ЦИЯ
БАШТАПКЫ ПАРАМЕТР-
ЛЕР

БАЗИСТИ ТАНДАП АЛУУ
КАПИТАЛАП ТАНДОО
ТИПТҮҮ ТАНДОО
ТАНДАМАЛУУ ФУНКЦИЯ
ТАНДАМАЛДУУ МЕТОД
ЧЫГАРЫП САЛУУ
КОРУТУНДУ ЧЫГАРУУ
ТАМЫРДАН ЧЫГАРУУ

ФОРМУЛАНЫ ЧЫГАРУУ
БӨЛҮП АЛУУ
ИНТЕГРАЛДЫН АЛГЕБ-
РАЛЫК БӨЛҮГҮН БӨ-
ЛҮП АЛУУ
БАШКЫ БӨЛҮГҮН БӨ-
ЛҮП АЛУУ
АНЫК БӨЛҮГҮН БӨЛҮП
АЛУУ
ЭСЕЛҮҮ ТАМЫРЛАРДЫ
БӨЛҮП АЛУУ
ЭСЕЛҮҮ КӨБӨЙТҮҮЧҮ-
ЛӨРҮН БӨЛҮП АЛУУ
БУРУШ БӨЛЧӨКТҮН БҮ-
ТҮН БӨЛҮГҮН БӨЛҮП
АЛУУ

ВЫ'КЛАДКИ

ВЫНЕСЕ'НИЕ ЗА ЗНА'К
КО'РНЯ

ВЫ'НЕСТИ ЗА СКО'БКИ

ВЫНУЖДА'ЮЩАЯ ФУНК-
ЦИЯ

ВЫПОЛНЕ'НИЕ ДЕ'ЙСТ-
ВИЙ

ВЫПОЛНИ'МОСТЬ ВЫЧИ-
ТА'НИЯ

ВЫПОЛНИ'МОСТЬ ДЕЛЕ'-
НИЯ

ВЫПОЛНИ'МОСТЬ ОПЕРА-
ЦИИ

ВЫ'ПРЯМИТЬ

ВЫПРЯМЛЕ'НИЕ КРИВО'Й

ВЫПРЯМЛЕ'НИЕ ОКРУ'Ж-
НОСТИ

ВЫ'ПУКЛАЯ ДУГА'

ВЫ'ПУКЛАЯ КЛЕ'ТКА

ВЫ'ПУКЛАЯ КРИВА'Я

ВЫ'ПУКЛАЯ О'БЛАСТЬ

ЭСЕПТӨӨЛӨР (кагазга кө-
нүгүүлөр жүргүзүү).

ТАМЫРДЫН БЕЛГИСИ-
НИН СЫРТЫНА ЧЫГА-
РУУ

КАШААНЫН СЫРТЫНА
ЧЫГАРУУ

МАЖБУРЛООЧУ ФУНК-
ЦИЯ

АМАЛДАРДЫ АТКАРУУ

КЕМИТҮҮНҮН ОРУНДА-
ЛУУЧУЛУГУ (кемитүү
амалынын аткарылуучу-
лугу).

БӨЛҮҮНҮН ОРУНДАЛУУ-
ЧУЛУГУ (бөлүү амалы-
нын аткарылуучулугу).

АМАЛДЫН ОРУНДАЛУУ-
ЧУЛУГУ

ТҮЗӨТҮҮ

ИЙРИ СЫЗЫКТЫ ТҮЗӨ-
ТҮҮ (ийри сызыктын тү-
зөлүшү).

АЙЛАНАНЫ ТҮЗӨТҮҮ (ай-
ланын түзөлүшү).

ТОМПОК ЖАА

ТОМПОК КЛЕТКА, ТОМ-
ПОК ТОРЧО

ТОМПОК ИЙРИ СЫЗЫК
(жалпак томпок област-
тын чегин же бөлүгү).

ТОМПОК ОБЛАСТЬ (ар
кандай эки точканы би-
риктирүүчү түз сызыктын
кесиндиси толугу менен
ичинде жаткан тегиздик,
м.: айлана, эллипс, үч
бурчтук, төрт бурчтуктар
менен чектелген област-
тар томпок областтар бо-
лушат, ал сызыктын өздө-
рү томпок ийри сызыктар-
га мисал болот, мында түз

ВЫПУКЛАЯ ОКРЕСТ-
НОСТЬ
ВЫПУКЛАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ
ВЫПУКЛАЯ ФИГУРА
ВЫПУКЛАЯ ФУНКЦИЯ

ВЫПУКЛОЕ МНОЖЕСТВО
ВЫПУКЛОЕ ПРОСТРАН-
СТВО
ВЫПУКЛОЕ ТЕЛО

ВЫПУКЛОСТЬ КРИВОЙ

сызык ийри сызыктын ай-
рым учуру катары кара-
лат).

ТОМПОК АЙМАК

ТОМПОК БЕТ (томпок нер-
сенин бети же бөлүгү).

ТОМПОК ФИГУРА

ТОМПОК ФУНКЦИЯ (гра-
фигин ар кандай M_1, M_2
жаасы ал точкаларды ке-
рип турган хордадан тө-
мөн жатпоочу томпоктугу
жогору караган анык ар-
гументтүү функция).

ТОМПОК КӨПТҮК

ТОМПОК МЕЙКИДИК

ТОМПОК НЕРСЕ (ар кан-
дай эки точкасын бирик-
тирген түз сызыктын ке-
синдиси толугу менен
ичинде жатуучу геомет-
риялык нерсе, м.: шар,
куб, шардын сегменти жа-
на эллипсоиддер өңдүү
томпок нерселердин бетте-
ри же бөлүктөрү).

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ТОМ-
ПОКТУГУ (ийри сызык-
тын ар бир жаасы ага
жүргүзүлгөн жанымалар-
дын астында (б. а., ал
жааны керип турган хор-
данын үстүндө) жатса,
томпоктугу жогору карай
багытталган же томпок
ийри сызык болуп, ал эми
ар бир жаасы ал жаага
жүргүзүлгөн жанымалар-
дын үстүндө (б. а. ал жаа-
ны керип турган хорданын
астында) жатса, томпок-
тугу төмөн карай багыт-

ВЫПУКЛОСТЬ ПОВЕРХ-
НОСТИ

ВЫПУКЛЫЕ МНОГО-
УГОЛЬНИКИ

ВЫПУКЛЫЙ ПОЛИЭДР
ВЫПУКЛЫЙ ТЕЛЕСНЫЙ
УГОЛ

ВЫПУКЛЫЙ ФУНКЦИО-
НАЛ
ВЫРАЖЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЕ ТИПА ДИ-
ВЕРГЕНЦИИ
ВЫРОЖДАТЬСЯ (ВИДОИЗ-
МЕНЯТЬСЯ)
ВЫРОЖДАЮЩАЯСЯ ЭР-
МИТОВА ФОРМА
ВЫРОЖДЕННАЯ БИЛИ-
НЕЙНАЯ ФОРМА
ВЫРОЖДЕННАЯ (ОСО-
БАЯ) МАТРИЦА

ВЫРОЖДЕННАЯ КВАДРИ-
КА
ВЫРОЖДЕННОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ

талган же иймек ийри сы-
зык болуп саналат).

БЕТТИН ТОМПОКТУГУ
(бет өзүнүн каалагандай
точкасына жүргүзүлгөн
жаныма тегиздиктеринин
үстүндө жатса, анда ан-
дай бет томпоктугу төмөн
карай багытталган бет,
өзүнө жүргүзүлгөн жаны-
ма тегиздиктердин астын-
да жатса, томпоктугу жо-
гору карай багытталган
бет болот).

ТОМПОК КӨП БУРЧТУК-
ТАР (бардык жактары
дайыма бир жагы боюнча
багытталган түз сызык-
тардын бир жагында гана
жатуучу көп бурчтуктар).

ТОМПОК ПОЛИЭДР
ТЕМПОК ДЕНЕЛИК БУРЧ

ТОМПОК ФУНКЦИОНАЛ

ТУЮНТМА (кандайдыр бир
алгебралык амалдардын
жыйындысын ичине алган
жазуу).

ДИВЕРГЕНЦИЯ ТИБИН-
ДЕГИ ТУЮНТМА

КУБУЛУУ (түрүн өзгөртүү)

ЭРМИТТИН КУБУЛУУЧУ
ФОРМАСЫ
КУБУЛГАН КОШ СЫЗЫК-
ТУУ ФОРМА

КУБУЛГАН (өзгөчө) (МАТ-
РИЦА детерминанты
нөлгө барабар матрица).

КУБУЛГАН КВАДРИКА

КУБУЛГАН ЧАГЫЛТУУ
(түрү өзгөргөн чагылтуу).

ВЫ'РОЖДЕННОЕ ПРЕОБ-
РАЗОВА'НИЕ
ВЫ'РОЖДЕННОЕ ЯДРО'
ВЫ'РОЖДЕННЫЙ МНОГО-
УГО'ЛЬНИК
ВЫ'РОЖДЕННЫЙ ОПЕРА'-
ТОР
ВЫ'РОЖДЕННЫЙ ЭНДО-
МОРФИ'ЗМ
ВЫСОТА'
ВЫСОТА' БОКОВА'Я
ВЫСОТА' КО'НУСА

ВЫСОТА' ПАРАЛЛЕЛО-
ГРАММА

ВЫСОТА' ПИРАМИ'ДЫ

ВЫСОТА' ПРИ'ЗМЫ

ВЫСОТА' ЧИСЛА'

ВЫСОТА' ЧЛЕ'НА МНОГО-
ЧЛЕ'НА
ВЫ'СШАЯ АЛГЕБРА

КУБУЛГАН ӨЗГӨРТҮП
ТҮЗҮҮ
КУБУЛГАН ЯДРО
КУБУЛГАН КӨП БУРЧТУК

КУБУЛГАН ОПЕРАТОР

КУБУЛГАН ЭНДОМОР-
ФИЗМ
БИИКТИК
КАПТАЛ БИИКТИК
КОНУСТУН БИИКТИГИ

(конустун чокусунан анын
негизинин тегиздигине тү-
шүрүлгөн перпендикуляр).
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ-
ДЫН БИИКТИГИ (па-
раллелограммдын негизи-
не түшүрүлгөн перпенди-
куляр).

ПИРАМИДАНЫН БИИК-
ТИГИ (пирамиданын чо-
кусунан анын негизинин
тегиздигине түшүрүлгөн
перпендикуляр).

ПРИЗМАНЫН БИИКТИ-
ГИ (призманын бир неги-
зинен экинчи негизине тү-
шүрүлгөн перпендикуляр).
САНДЫН БИИКТИГИ

$\frac{p}{q}$ санынын бийиктиги —

$|p|+q$ натуралдык саны,
мында $|p|$ саны — p нын
абсолюттук чоңдугу).

КӨП МҮЧӨНҮН МҮЧӨСҮ-
НҮН БИИКТИГИ
ЖОГОРКУ АЛГЕБРА

(мектептерде окулуучу
элементардык алгебранын
кеңитилип, өркүндөтүлүп
жогорку математикалык
көз караш менен окулушу.
Жогорку алгебрада тенде-

ВЫ'СШАЯ ГЕОМЕ'ТРИЯ

ВЫ'СШАЯ ГРАНИ'ЦА АБ-
СОЛЮТНОЙ ПОГРЕ'Ш-
НОСТИ

ВЫ'СШАЯ МАТЕМА'ТИКА

ВЫ'СШИЙ ЧЛЕН МНОГО-
ЧЛЕ'НА

ВЫ'ТЯНУТЫЙ ЭЛЛИПСО'-
ИД ВРАЩЕ'НИЯ

ВЫХОДНА'Я ФУ'НКЦИЯ

ВЫ'ХОД ПОТЕНЦИА'ЛЬ-
НЫЙ

ВЫХОДЯ'ЩИЕ МНОГО-
УГОЛЬНИКИ

мелердин чыгарылыштары
жөнүндөгү маселе кеңири
изилденип окулуп, анда
группалар, алкактар жана
талаалар жөнүндөгү жө-
нөкөй маалыматтар да бе-
рилет).

ЖОГОРКУ ГЕОМЕТРИЯ

(геометриянын негизде-
рин, Евклиддик эмес
геометриянын элементте-
рин жана проекциялуу
геометрияны өз ичине кам-
туучу курс).

АБСОЛЮТТУК КАТАЛЫК-
ТЫН ЖОГОРКУ ЧЕГИ

ЖОГОРКУ МАТЕМАТИКА

(жогорку техникалык окуу
жайлардын жана атайын
жогорку окуу жайлары-
нын окуу планына кирип,
аналитикалык геометрия-
нын элементтерин, диффе-
ренциалдык жана инте-
гралдык эсептөөлөрдү,
ошондой эле дифферен-
циалдык тендемелерди өз
ичине камтуучу курс).

КӨП МҮЧӨНҮН ЖОГОР-
КУ МҮЧӨСҮ (даражасы
жогорку мүчө).

СОЗУЛГАН АЙЛАНУУ ЭЛ-
ЛИПСОИДИ (эллипс өзү-
нүн чоң огунун айласында
айлануусунан түзүлгөн
бет).

ЧЫГУУЧУ ФУНКЦИЯ (на-
тыйжа берүүчү функция).

ПОТЕНЦИАЛДЫК НА-
ТЫЙЖА (потенциалдык
жыйынтык).

СЫРТКА ЧЫГУУЧУ КӨП
БУРЧТУКТАР

ВЫЧЕТ

ВЫЧЕТ ФУНКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННОЙ ТОЧКИ
ВЫЧИСЛЕНИЕ

ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРНЕЙ УРАВНЕНИЯ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЛОГАРИФМОВ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЫК
ВЫЧИСЛЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ
ВЫЧИТАЕМОЕ
ВЫЧИТАНИЕ

ВЫЧЕТ ($f(z)$ аналитикалык функциясы $z-z_0$ айырмасы боюнча Лорандын даражалуу катарына ажыратылган кездеги $\frac{1}{z-z_0}$ дин

коэффициенти $f(z)$ функциясынын z_0 өзгөчө точкасына карата вычети болот. Вычет салыштыруу теориясында да кезигет).

ФУНКЦИЯНЫН ЧЕКСИЗ АЛЫСТАГЫ ТОЧКАСЫНА КАРАТА ВЫЧЕТИ

ЭСЕПТӨӨ (конкреттүү сандык маанилери бар математикалык маселелерди, мисалдарды чыгаруу ыктарынын жыйындысы).

ИНТЕГРАЛДАРДЫ ЭСЕПТӨӨ (интегралдоо)

ЧЕКТҮҮ АЙЫРМАЛАРДЫ ЭСЕПТӨӨ

ТЕНДЕМЕНИН ТАМЫРЛАРЫН ЭСЕПТӨӨ

ЛОГАРИФМЕРДИ ЭСЕПТӨӨ

АНЫКТАГЫЧТАРДЫ ЭСЕПТӨӨ

ТУУНДУЛАРДЫ ЭСЕПТӨӨ (туундуларды алуу).

ЭСЕПТЕГИЧ

ЭСЕПТӨӨЧҮ КУРАЛ, АСПАП

ЭСЕПТӨӨЧҮ АВТОМАТ

ЭСЕПТӨӨГӨ МАШЫККАНДЫК

ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ ФУНКЦИЯ

КЕМИТҮҮЧҮ

КЕМИТҮҮ (эки сандын айырмасын табуу).

ВЫЧИТАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ

ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ

ВЫЧИТАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ

ВЫЧИТАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

ВЫЧИТАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

ВЫЧИТАНИЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЧИСЕЛ

ВЫЧИТАНИЕ ТЕНЗОРОВ

ГАЛУА ТЕОРИЯ

ГАМИЛЬТОНА ОПЕРАТОР

АЛГЕБРАЛЫК КЕМИТҮҮ (алгебралык айырманы табуу).

ВЕКТОРЛОРДУ КЕМИТҮҮ (векторлордун айырмасын табуу).

АНЫК САНДАРДЫ КЕМИТҮҮ (анык сандардын айырмасын табуу).

БӨЛЧӨКТӨРДУ КЕМИТҮҮ (бөлчөктөрдүн айырмасын табуу).

КОМПЛЕКСТҮҮ САНДАРДЫ КЕМИТҮҮ (комплекс-түү сандардын айырмасын табуу).

ТЕРС САНДАРДЫ КЕМИТҮҮ (терс сандардын айырмасын табуу).

ЖАҚЫНДАТЫЛГАН САНДАРДЫ КЕМИТҮҮ (болжолдуу сандарды кемитүү, айырмасын табуу).

ТЕНЗОРЛОРДУ КЕМИТҮҮ (тензорлордун айырмасын табуу).

Г

ГАЛУАНЫН ТЕОРИЯСЫ (француз математиги

Э. Галуа тарабынан түзүлгөн, бир белгисиз бар жогорку даражалуу алгебралык тендемелерди, м.:

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

сыяктуу тендемелерди төмөнкү даражалуу башка алгебралык тендемелердин тизмегине келтирүү аркылуу чыгаруунун теориясы).

ГАМИЛЬТОНДУН ОПЕРАТОРУ (набл оператор:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

түрүндөгү дифференциалдык оператор Гамильтондун оператору делет, мында $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — координатар окторунун бирдик векторлору. Гамильтондун операторунун скалярдык көбөйтүндүсү Лапластын оператору деп аталуучу

$$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

түрүндөгү операторду берет).

ГА'МИЛЬТОНА ПРИНЦИП

ГАМИЛЬТОНДУН ПРИНЦИПИ (кыймылдардын закону, материалдык системанын анык кыймылы үчүн өтө эле жакын кыймылдардан айырмаланып, таасир этүүнүн чоңдугу эксперименталдык мааниге ээ).

ГА'МИЛЬТОНА ФУНКЦИЯ

ГАМИЛЬТОНДУК ФУНКЦИЯСЫ (механиканын кеңитилген теңдемесине катышуучу чоңдук, м.: айрым учур катары механикалык системанын толук энергиясынын чоңдугу).

ГА'ММА-ФУНКЦИЯ Э'ЙЛЕРА

ЭЙЛЕРДИН ГАММА-ФУНКЦИЯСЫ ($z! = 1.2.3...z$ факториалынын түшүнүгүн z тин ар кандай комплексстик маанилери үчүн жайылта турган математикалык анализдеги маанилүү трансценденттик функциялардын бири, Л. Эйлер тарабынан 1729-жылы киргизилген, ал

ГАРМО'НИКА ПРОСТА'Я

ГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ АП-ПРОКСИМА'ЦИЯ
ГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ МЕ'РА

ГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ ПА'РАТО'ЧЕК
ГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ ПРОПОРЦИЯ

ГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ СТРУКТУ'РА
ГАРМОНИ'ЧЕСКИЕ ПОЛИНО'МЫ
ГАРМОНИ'ЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{z(z+1) \cdot \dots \cdot (z+n)} n^z$$

формуласы аркылуу аныкталат).

ЖӨНӨКӨЙ ГАРМОНИКА ($y = A \sin(\omega t + \varphi)$ теңдемеси менен аныкталуучу термелүүлөрдүн графиги).
ГАРМОНИКАЛЫК АП-ПРОКСИМАЦИЯ
ГАРМОНИКАЛЫК КӨЗКАРАНДЫЛЫК
ГАРМОНИКАЛЫК ӨЛЧӨМ (ЧЕНЕМ)

ТОЧКАЛАРДЫН ГАРМОНИКАЛЫК ТҮГӨЙҮ
ГАРМОНИКАЛЫК ПРОПОРЦИЯ (ортонку мүчөлөрү өз ара барабар болгон, ал эми эң акыркы мүчөсү биринчи мүчө менен ортонку мүчөнүн айырмасына барабар болгон пропорция: $a:b = b:(a-b)$).
ГАРМОНИКАЛЫК СТРУКТУРА

ГАРМОНИКАЛЫК ПОЛИНОМДОР
ГАРМОНИКАЛЫК ФУНКЦИЯЛАР (өзү аныкталган кандайдыр бир областта өзүнүн биринчи жана экинчи туундулары менен бирге үзгүлтүксүз болушкан жана ошол областта Лапластын

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0$$

дифференциалдык теңдемесин канаттандыруучу n

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

ГАРМОНИЧЕСКИЙ ПУЧОК ПЛОСКОСТЕЙ

ГАРМОНИЧЕСКИЙ ПУЧОК ПРЯМЫХ

ГАРМОНИЧЕСКИЙ РЯД

өзгөрүлмөлүү ($n \geq 2$) $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциясы).
ГАРМОНИКАЛЫК АНАЛИЗ (математиканын, функциялардын тригонометриялык катарларга жана интегралдарга ажыралышын изилдөөчү бөлүмү).

ГАРМОНИКАЛЫК АНАЛИЗАТОР (мезгилдүү $f(x)$ функциясы үчүн Фурьенин коэффициенттерин автоматтык жол менен жакындаштырып аныктоочу аспап, м.: механикалык, электрдик, оптикалык, фотоэлектрикалык ж. б. принциптердин негизинде иштөөчүлөрү кезигет, механикалык принципте иштөөчүсү эң кеңири колдонулат).
ТЕГИЗДИКТЕРДИН ГАРМОНИКАЛЫК БООСУ (кандайдыр бир точкадан төрт гармоникалык сызгыкты проекциялоочу төрт тегиздик).

ТҮЗ СЫЗЫКТАРДЫН ГАРМОНИКАЛЫК БООСУ (белгилүү бир түз сызгыкта жаткан төрт гармоникалык точканы проекциялоочу төрт сызык).

ГАРМОНИКАЛЫК КАТАР (натуралдык сандардын тескери чоондуктарынын суммасынан түзүлгөн сан катары, м.:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

катары).

ГАРМОНИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ
ГАРМОНИЧЕСКОЕ КОЛЕБАНИЕ СЛОЖНОЕ
ГАРМОНИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
ГАРМОНИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
ГАСИТЕЛЬ ЧИСЕЛ
ГАСЯЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ГАРМОНИЧЕСКОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

ГАУССОВА КРИВИЗНА' ПОВЕРХНОСТИ

ГАУССОВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГАУССОВЫ ПРОСТЫЕ ЧИСЛА
ГАУССОВЫ ЛОГАРИФМЫ

ГАУССОВЫ ЧИСЛА
ГЕКСАЭДР

ГЕКТАР (га)

ГЕКТАЭДР
ГЕКТОЛИТР

ГАРМОНИКАЛЫК БӨЛҮҮ
ТАТААЛ ГАРМОНИКАЛЫК ТЕРМЕЛҮҮ
ГАРМОНИКАЛЫК КАТЫШ
ГАРМОНИКАЛЫК ТАЛАА
САНДАРДЫ ӨЧҮРГҮЧ
ӨЧҮРҮҮЧҮ ТЕТИК

ГАРМОНИКАЛЫК ОРТОЧО МААНИ ($a_1, a_2, \dots, a_n$ бир нече оң сандардын гармоникалык орточо мааниси)

$$\frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

бөлчөгүнө барабар болгон сан).

БЕТТИН ГАУССТУК ИЙРИЛИГИ (беттин точкадагы башкы ийриликтеринин көбөйтүндүсү аркылуу аныкталат).

ГАУССТУК БӨЛҮШТҮРҮҮ (бөлүнүш).

ГАУССТУН ЖӨНӨКӨЙ САНДАРЫ
ГАУССТУН ЛОГАРИФМДЕРИ

ГАУССТУН САНДАРЫ
ГЕКСАЭДР (алты грандык, м.: беш бурчтуу пирамида, параллелоипед).

ГЕКТАР (га) (өлчөөнүн метрдик системасында аянттарды ченөөчү бирдик, $1 \text{ га} = 100 \text{ ар} = 10\,000 \text{ м}^2$).

ГЕКТАЭДР
ГЕКТОЛИТР (жүз литр — бир гектолитр).

ГЕКТО'МЕТР

ГЕЛИКО'ИД

ГЕЛИОЦЕНТРИ'ЧЕСКИЕ
КООРДИНА'ТЫ

ГЕОДЕЗИ'ЧЕСКАЯ КРИ-

ВА'Я

ГЕОДЕЗИ'ЧЕСКАЯ КРИ-

ВИЗНА'

ГЕОДЕЗИ'ЧЕСКАЯ ОКРУ'Ж-

НОСТЬ

ГЕОДЕЗИ'ЧЕСКАЯ ПО-

ВЕР'ХНОСТЬ

ГЕОДЕЗИ'ЧЕСКИЕ КООР-

ДИНА'ТЫ

ГЕОДЕЗИ'ЧЕСКИЙ ТРЕ-

УГО'ЛЬНИК

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ А'Л-

ГЕБРА

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ВЕЛИ-

ЧИНА'

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ВЕРО-

Я'ТНОСТЬ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ЗАДА'-

ЧА

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ИЗО-

МЕ'РИЯ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ИЛЛЮ-

СТРА'ЦИЯ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ИНТЕР-

ПРЕТА'ЦИЯ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ КРАТ-

НОСТЬ СО'БСТВЕННОГО

ЗНАЧЕ'НИЯ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ МО-

ДЕ'ЛЬ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ПРО-

ГРЕ'ССИЯ

ГЕКТОМЕТР (жүз метр—
бир гектометр).

ГЕЛИКОИД (вертикалдык
окту кесип өтүүчү түз сы-
зыктын бурама сымал жы-
луусунан түзүлгөн бет).

ГЕЛИОБОРБОРДУК

КООРДИНАТАЛАР

ГЕОДЕЗИЯЛЫК ИИРИ

СЫЗЫК

ГЕОДЕЗИЯЛЫК ИИРИ-

ЛИК

ГЕОДЕЗИЯЛЫК АЙЛАНА

ГЕОДЕЗИЯЛЫК БЕТ

ГЕОДЕЗИЯЛЫК КООРДИ-

НАТАЛАР

ГЕОДЕЗИЯЛЫК ҮЧ

БУРЧТУК

ГЕОМЕТРИЯЛЫК АЛГЕБ-

РА

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ЧОН-

ДУК

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ЫКТЫ-

МАЛДЫК

ГЕОМЕТРИЯЛЫК МАСЕ-

ЛЕ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ИЗО-

МЕРИЯ (мейкиндиктик

изомериянын көрүнүшү).

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ИЛЛЮ-

СТРАЦИЯ (сүрөттөө)

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ИНТЕР-

ПРЕТАЦИЯ (геометрия-

лык талкулоо)

ӨЗДҮК МААНИНИН ГЕО-

МЕТРИЯЛЫК ЭСЕЛҮҮ-

ЛҮГҮ (кайталануучулу-

гу).

ГЕОМЕТРИЯЛЫК МО-

ДЕЛЬ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ПРО-

ГРЕССИЯ (ар бир кийинки

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ

ПРОПО'РЦИЯ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ СУМ-

МА

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ТЕО'

РИЯ ЧИ'СЕЛ

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОПО-

ЛО'ГИЯ

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ТРАК-

ТОВКА

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ХА-

РАКТЕРИ'СТИКА

ГЕОМЕТРИ'ЧЕСКИЕ ПО-

СТРОЕ'НИЯ

мүчөсү андан мурунку мү-
чөсүн дайыма бир гана q
санына көбөйтүүдөн келип
чыга турган сандардын
удаалаштыгы, м.: $a, aq, aq^2,$
 $\dots, aq^n, \dots$ мында q саны —
ушул геометриялык про-
грессиянын бөлүмү $q > 0$
болуп $|q| > 1$ болсо, өсүүчү,
 $q > 0$ болуп, $|q| < 1$ болсо,
кемүүчү прогрессия бо-
лот).

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ПРО-

ПОРЦИЯ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК СУММА

(векторлордун суммасы-

нын мурдагы аталышы).

САНДАРДЫН ГЕОМЕТ-

РИЯЛЫК ТЕОРИЯСЫ

(сандарды геометриялык

көз караш боюнча изил-

дөө).

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТОПО-

ЛОГИЯ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТҮШҮН-

ДҮРМӨ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК МҮНӨЗ-

ДӨМӨ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТҮЗҮҮ-

ЛӨР (геометриялык масе-

лелерди аспаптардын

(сызгычтын, циркулдун

ж. б.) жардамы менен че-

чүү. Геометриялык түзүү-

лөрдө коюлган геометрия-

лык маселени кайсы аспап-

тардын (жалгыз ган сыз-

гычтын, жалгыз ган цир-

кулдун же сызгыч менен

циркулдун) жардамы ме-

нен чечүү керектиги сөзсүз

айтылышы тийиш. Геомет-

риялык түзүүлөр тегиздик-

теги түзүүлөр, мейкиндик-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РЯД

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИМПЛЕКС
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ВЫЧИТАНИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ

теги түзүүлөр болуп бөлүнөт).
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК СУЙЛӨМДӨР
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК КАСИЕТТЕР
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ВЕКТОР
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК МЕТОД
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТҮСПӨЛ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОБЪЕКТ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК КАТАР
 (геометриялык прогрессиянын мүчөлөрүнөн түзүлгөн чексиз сумма. Анын q бөлүмүнүн абсолюттук чоңдугу бирден кичине болсо, $a + aq + aq^2 + \dots + aq^n + \dots$ катары жыйналуучу болуп, суммасы

$$S = \frac{1}{1-q} \text{ га}$$

барабар).
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК СИМПЛЕКС
 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫН ГЕОМЕТРИЯЛЫК МААНИСИ
 ТУУНДУНУН ГЕОМЕТРИЯЛЫК МААНИСИ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ЖОЛ (ЫК)
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК КЕМИТҮҮ (векторлорду кемитүү).
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК БӨЛҮҮ

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧИСЕЛ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ КРАЕВОЕ УСЛОВИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МЕСТО

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСИМТОТЫ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ
 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ДАЛИЛДӨӨ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК МААНИ

САНДАРДЫН ГЕОМЕТРИЯЛЫК СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ЧЕТКИ ШАРТ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОРУН
 (тегиздиктин же мейкиндиктин белгилүү бир касиетке ээ болушкан точкаларынын (кээде сызыктарынын) жыйындысы, м.: бурчтун биссектрисасы — ал бурчтун жактарынан бирдей алыстыкта жаткан точкалардын геометриялык орду. Радиусу R болгон сфера — мейкиндиктин кандайдыр бир точкасынан R алыстыкта турушкан точкалардын геометриялык орду).
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК КӨП ТҮСПӨЛДҮҮЛҮК
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК АНЫКТАМА
 АСИМПТОТАНЫН ГЕОМЕТРИЯЛЫК АНЫКТАМАСЫ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК КАТЫШ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК БӨЛҮНҮШ, БӨЛҮШТҮРҮҮ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТИЕШЕЛҮҮЛҮК
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК БАЙЛАНЫШ
 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОРТОЧО МААНИ ($a_1, a_2, \dots, a_n$ бир нече оң сандардын гео-

метриялык орточо мааниси деп $g = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$ п—чи даражалуу тамырдын мааниси айтылат).

ГЕОМЕТРИЯ (нерселердин мейкиндиктеги орун алып жайланыштары жана формалары жөнүндөгү илим). АВТОМОРФИЗМДЕРДИН ГЕОМЕТРИЯСЫ

АЛГЕБРАЛЫК ТҮСПӨЛДҮҮЛҮКТӨР ГЕОМЕТРИЯСЫ

МЕЙКИНДИКТЕГИ ГЕОМЕТРИЯ

ГРАВИТАЦИЯЛЫК ТАЛААНЫН ГЕОМЕТРИЯСЫ

ЕВКЛИДДИН ГЕОМЕТРИЯСЫ

КЛЕЙНДИН ГЕОМЕТРИЯСЫ

КООРДИНАТАЛЫК ГЕОМЕТРИЯ (координаталар методуна негизделген геометрия)

ЛОБАЧЕВСКИЙДИН ГЕОМЕТРИЯСЫ («түз сызыкта: жатпаган точка аркылуу өтүүчү, ал түз сызыкка параллель болгон эң кеминде эки түз сызык жүргүзүүгө болот» деген аксиоманы негиз кылган геометрия. Биз мектепте окуган Евклиддин геометриясы деп аталуучу геометриянын Лобачевскийдин геометриясынан айырмасы — берилген түз сызыкка анын үстүндө жатпаган точка аркылуу бирден ашпаган гана параллель түз

ГЕОМЕТРИЯ

ГЕОМЕТРИЯ АВТОМОРФИЗМОВ

ГЕОМЕТРИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

ГЕОМЕТРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

ГЕОМЕТРИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ

ГЕОМЕТРИЯ ЕВКЛИДА

ГЕОМЕТРИЯ КЛЕЙНА

ГЕОМЕТРИЯ КООРДИНАТНАЯ

ГЕОМЕТРИЯ ЛОБАЧЕВСКОГО

ГЕОМЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ

ГЕОМЕТРИЯ НА СФЕРЕ

ГЕОМЕТРИЯ ОКРУЖНОСТЕЙ

ГЕОМЕТРИЯ ПЛОСКОСТЕЙ

ГЕОМЕТРИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ

ГЕОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГЕОМЕТРИЯ ПОДОБИЯ

ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА ВРЕМЕНИ

ГЕОМЕТРИЯ ТРЕХМЕРНАЯ

ГЕОМЕТРИЯ СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ

ГЕОМЕТРИЯ ЧИСЕЛ

ГЕОМЕТРИЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ

ГЕОМЕТРИЯ ФОРМУЛА

ГИДРОИНТЕГРАТОР

ГИЛЬБЕРТОВО КОМПЛЕКСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ГИПЕРБОЛА

сызык жүргүзүүгө болот деген аксиомага негизделгендигине).

ТЕГИЗДИКТЕГИ ГЕОМЕТРИЯ

СФЕРАДАГЫ ГЕОМЕТРИЯ

АЙНАЛАРДЫН ГЕОМЕТРИЯСЫ

ТЕГИЗДИКТЕРДИН ГЕОМЕТРИЯСЫ

ПАРАБОЛАЛЫК ГЕОМЕТРИЯ

БЕТТЕРДИН ГЕОМЕТРИЯСЫ

ОКШОШТУКТУН ГЕОМЕТРИЯСЫ

МЕЙКИНДИКТИН УБАКЫТТЫК ГЕОМЕТРИЯСЫ

ҮЧ ӨЛЧӨМДҮҮ ГЕОМЕТРИЯ (стереометрия)

СИМПЛЕКСТИК ГЕОМЕТРИЯ

САНДАРДЫН ГЕОМЕТРИЯСЫ

ЭКВИВАЛЕНДИК ГЕОМЕТРИЯ

ГЕРОНДУН ФОРМУЛАСЫ

ГИДРОИНТЕГРАТОР (гидравликалык окшоштукка

негизделген интегралдоочу

аспап, анын жардамы менен дифференциалдык теңдемелер чыгарылат).

ГИЛЬБЕРТТИН КОМПЛЕКСТИК МЕЙКИНДИГИ

ГИПЕРБОЛА (фокустар

деп аталуучу берилген эки

точкага чейинки аралыктарынын айырмасы турактуу

чондук болгон точкалардын геометриялык орду. Ал тегиздиктеги де-

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ИН-
ВОЛЮЦИЯ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ИН-
ТЕРПОЛЯЦИЯ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ
ПЛОСКОСТЬ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДЬ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ПО-
ВЕ'РХНОСТЬ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ПО-
КАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНК-
ЦИЯ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ПО-
ЛЯ'РНОСТЬ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ СПИ-
РАЛЬ

карттык координаталар си-
стемасынын координата-
лар окторуна карата сим-
метриялуу, чокулары *ox*
огунда жаткан, айрыктары
оң жана сол жакты көздөй
чексиз созулган, *oy* огу
менен кесилишпеген ийри
сызык).

ГИПЕРБОЛАЛЫК ГЕО-
МЕТРИЯ
ГИПЕРБОЛАЛЫК ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕО-
МЕТРИЯ
ГИПЕРБОЛАЛЫК ИНВО-
ЛЮЦИЯ
ГИПЕРБОЛАЛЫК ИНТЕР-
ПОЛЯЦИЯ
ГИПЕРБОЛАЛЫК ТЕГИЗ-
ДИК (Лобачевскийдин те-
гиздиги)

ГИПЕРБОЛАЛЫК АЯНТ

ГИПЕРБОЛАЛЫК БЕТ

ГИПЕРБОЛАЛЫК КӨР-
СӨТКҮЧТҮҮ ФУНКЦИЯ

ГИПЕРБОЛАЛЫК УЮЛ-
ДУК

ГИПЕРБОЛАЛЫК СПИ-
РАЛЬ (уюлдук координата-
лар системасында

$$\rho = \frac{a}{\varphi}$$

теңдемеси аркылуу анык-
талган, *y* огуна карата сим-
метриялуу эки айрыктан
турган ийри сызык, анын
ар бир айрыгы үчүн $y=a$
түз сызыгы асимптота, ал
эми координаталар баш-
талмасы гиперболалык

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ
ТОЧКА

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ТРИ-
ГОНОМЕТРИЯ

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ НА-
ТУРАЛЬНЫЕ ЛОГАРИФ-
МЫ

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ПОД-
СТАНО'ВКИ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ПРО-
ИЗВОДНЫЕ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ КО-
СИНУС

спираль үчүн асимптота-
лык точка болот).

ГИПЕРБОЛАЛЫК ТОЧКА

(беттеги кандайдыр бир
точкага жүргүзүлгөн жа-
ныма тегиздик берилген
беттин өзүн белгилүү то-
чка аркылуу кесип өтүп,
башкы нормалдык тегиз-
диктер жүргүзсө беттеги
башкы нормалдык кеси-
лиштердин ийри сызыкта-
рынын бири иймек, экинчи-
си томпок касиетке ээ бол-
гон точка, м.: ээр сыяктуу
беттин эң кайкы жеринде-
ги точка-гиперболалык
точка).

ГИПЕРБОЛАЛЫК ТРИГО-
НОМЕТРИЯ (гипербола-
лык функциялар арасын-
дагы тригонометриялык
байланыш).

ГИПЕРБОЛАЛЫК НАТУ-
РАЛДЫК ЛОГАРИФМ-
ДЕР (натуралдык логарифмдер гиперболалык логарифмдер делет).

ГИПЕРБОЛАЛЫК ОРДУ-
НА КОЮЛАР

ГИПЕРБОЛАЛЫК ТУУН-
ДУЛАР

ГИПЕРБОЛАЛЫК ФУНК-
ЦИЯЛАР ($|x| < 1$ кезде ги-
пергеометриялык катар
менен аныкталуучу анали-
тикалык функциялар).

ГИПЕРБОЛАЛЫК КОСИ-
НУС

$$(\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2})$$

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ КО-
ТАНГЕНС

формуласы аркылуу анык-
талган функция).
ГИПЕРБОЛАЛЫК КОТАН-
ГЕНС

$$(cth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}})$$

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПА-
РАБОЛОИД

формуласы аркылуу анык-
талган функция).
ГИПЕРБОЛАЛЫК ПАРА-
БОЛОИД (ээр сыяктуу
кайкы бет).

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ СИ-
НУС

ГИПЕРБОЛАЛЫК СИНУС

$$(ch x = \frac{e^x - e^{-x}}{2})$$

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ
ТАНГЕНС

формуласы аркылуу анык-
талган функция).
ГИПЕРБОЛАЛЫК ТАН-
ГЕНС

$$(th x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}})$$

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ЦИ-
ЛИНДР
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИ-
ПА УРАВНЕНИЕ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЕ ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИЕ

формуласы аркылуу анык-
талган функция).
ГИПЕРБОЛАЛЫК ЦИ-
ЛИНДР
ГИПЕРБОЛА ТИБИНДЕ-
ГИ ТЕНДЕМЕ
ГИПЕРБОЛАЛЫК ӨЗГӨР-
ТҮП ТҮЗҮҮ (комплексдик
тегиздиктеги өзгөртүп тү-
зүүнүн коэффициенти
анык оң сан болгон өз-
гөртүп түзүү).

ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЕ РАС-
СТОЯНИЕ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЕ
УРАВНЕНИЕ
ГИПЕРБОЛОИД

ГИПЕРБОЛАЛЫК АРА-
ЛЫК
ГИПЕРБОЛАЛЫК ТЕНДЕ-
МЕ
ГИПЕРБОЛОИД (айлануу
гиперболоидин анын айла-
нуу огуна перпендикуляр-
багыт боюнча кысуудан

ГИПЕРБОЛОИД ВРАЩЕ-
НИЯ

ГИПЕРБОЛОИД ВРАЩЕ-
НИЯ ДВУХПОЛОСТНЫХ

ГИПЕРБОЛОИД ДВУХПО-
ЛОСТНЫХ

ГИПЕРБОЛОИД ОДНОПО-
ЛОСТНЫХ

ГИПЕРБОЛОИД РАВНО-
СТОРОННИЙ

ГИПЕРБОЛЫ СОФОКУС-
НЫЕ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕ-
СКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОЛИНОМЫ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕ-
СКИЙ ИНТЕГРАЛ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕ-
СКИЙ РЯД

же чоюудан пайда болгон
бет).

АЙЛАНУУ ГИПЕРБОЛО-
ИДИ (гиперболаны октуу

айланасында айландыруу-
дан түзүлгөн бет).

ЭКИ КӨНДӨЙЛҮҮ АЙЛА-
НУУ ГИПЕРБОЛОИДИ

(гипербола өзүнүн анык
огунун айланасында айла-
нуудан түзүлгөн бет).

ЭКИ КӨНДӨЙЛҮҮ ГИПЕР-
БОЛОИД

БИР КӨНДӨЙЛҮҮ ГИПЕР-
БОЛОИД

ТЕҢ ЖАКТУУ ГИПЕРБО-
ЛОИД

ФОКУСТАК ГИПЕРБОЛА-
ЛАР

ГИПЕРГЕОМЕТРИЯЛЫК
ЫКТЫМАЛДЫК

ГИПЕРГЕОМЕТРИЯЛЫК
ПОЛИНОМДОР

ГИПЕРГЕОМЕТРИЯЛЫК
ФУНКЦИЯ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЯЛЫК
ИНТЕГРАЛ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЯЛЫК
КАТАР

(F(a,b,c,x) = 1 + \frac{ab}{1!c} x +

+ \frac{a(a+1)b(b+1)}{2!c(c+1)} x^2 + ... +

+ \frac{a(a+1)...(a+n-1)b(b+1)...}{n!c(c+1)...}

... \frac{(b+n-1)}{(c+n-1)} x^n + ...

катары, a=b=c=1 болгон-
до бул катар бөлүмү x

болгон геометриялык про-
грессияга айланат).

катары, a=b=c=1 болгон-
до бул катар бөлүмү x

болгон геометриялык про-
грессияга айланат).

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
УРАВНЕНИЕ

ГИПЕРКОМПЛЕКСНАЯ
ЕДИНИЦА

ГИПЕРКОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА

ГИПЕРКОМПЛЕКСНАЯ
ФУНКЦИЯ

ГИПЕРКОМПЛЕКСНОЕ
ЧИСЛО

ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЙ

ГИПЕРКУБ

ГИПЕРМАКСИМАЛЬ-
НОСТЬ

ГИПЕРМАКСИМАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР

ГИПЕРМИНИМАЛЬНЫЙ
ГИПЕРМИНИМАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР

ГИПЕРПАРАЛЛЕЛЕПИ-
ПЕД

ГИПЕРПЛОСКОСТЬ

ГИПЕРПЛОСКОСТЬ ПА-
РАЛЛЕЛЬНАЯ

ГИПЕРПОВЕРХНОСТЬ

ГИПЕРПОВЕРХНОСТЬ ОД-
НОРОДНАЯ

ГИПЕРПОВЕРХНОСТЬ
ОПОРНАЯ

ГИПЕРСФЕРА

ГИПЕРШАР

ГИПЕРГЕОМЕТРИЯЛЫК
БӨЛҮНҮШ (бөлүштү-
рүү).

ГИПЕРГЕОМЕТРИЯЛЫК
ТЕНДЕМЕ

ГИПЕРКОМПЛЕКСТИК
БИРДИК

ГИПЕРКОМПЛЕКСТИК
СИСТЕМА

ГИПЕРКОМПЛЕКСТИК
ФУНКЦИЯ

ГИПЕРКОМПЛЕКСТИК
САН

ГИПЕРКОМПЛЕКСТИК
ГИПЕРКУБ

ГИПЕРМАКСИМАЛДУУ-
ЛУК

ГИПЕРМАКСИМАЛДЫК
ОПЕРАТОР

ГИПЕРМИНИМАЛДЫК
ГИПЕРМИНИМАЛДЫК
ОПЕРАТОР

ГИПЕРПАРАЛЛЕЛЕПИ-
ПЕД (п өлчөмдүү мейкин-
диктеги параллелепипед).

ГИПЕР ТЕГИЗДИК (п өл-
чөмдүү мейкиндиктеги п-1
өлчөмдүү тегиздик).

ПАРАЛЛЕЛЬ ГИПЕРТЕ-
ГИЗДИК

ГИПЕР БЕТ (п өлчөмдүү
мейкиндиктеги абстрактуу
б. а. өлчөмү мейкиндиктин
өлчөмүнөн бирге кем бол-
гон бет).

БИР ТҮРКҮМ ГИПЕРБЕТ

ТАЯНЫЧ ГИПЕРБЕТИ

ГИПЕРСФЕРА (п өлчөмдүү
мейкиндиктеги п-1 өлчөм-
дүү сфера).

ГИПЕРШАР (п өлчөмдүү
мейкиндиктеги п-1 өлчөм-
дүү шар).

ГИПЕРЦИКЛОИДА
ГИПЕРЭЛЛИПС

ГИПЕРЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
ИНТЕГРАЛ

ГИПОТЕЗА

ГИПОТЕЗА КОНТИНУУМА

ГИПОТЕЗА ОСТРОГО
УГЛА

ГИПОТЕНУЗА

ГИПОТЕТИЧНЫЙ

ГИПОТРОХОИДА

ГИПОЦИКЛОИДА

ГЛАВНАЯ ВЕТВЬ

ГЛАВНАЯ ЕДИНИЦА

ГЛАВНАЯ ДИАГОНАЛЬ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

ГЛАВНАЯ КОМПОНЕНТА

ГЛАВНАЯ КРИВИЗНА

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

ГЛАВНАЯ НОРМАЛЬ

ГЛАВНАЯ ОКРУЖНОСТЬ

ГЛАВНАЯ ОСЬ

ГЛАВНАЯ ПЛОСКОСТЬ

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ АНАЛИ-

ГИПЕРЦИКЛОИДА

ГИПЕРЭЛЛИПС (п өлчөм-
дүү мейкиндиктеги п-1 өл-
чөмдүү эллипс).

ГИПЕРЭЛЛИПСТИК ИН-
ТЕГРАЛ

ГИПОТЕЗА (кандайдыр бир
илимий божомолдоо).

КОНТИНУУМДУН ГИПО-
ТЕЗАСЫ

ТАР БУРЧТУН ГИПОТЕ-
ЗАСЫ

ГИПОТЕНУЗА (тик бурчтуу
үч бурчтуктун тик бурчу-
нун каршысында жаткан
жагы).

ГИПОТЕТТҮҮ

ГИПОТРОХОИДА (узар-
тылган же кыскартылган
гипоциклоида).

ГИПОЦИКЛОИДА (чоң ра-
диустуу айлананын ички
бети менен кичине радиус-
туу айлана жылмышпа-
стау тегеренген учурда ки-
чине айлананын белгилүү
бир М точкасы сызып өт-
көн ийри сызык).

БАШКЫ АЙРЫК (тармак).

БАШКЫ БИРДИК (негизги
бирдик)

АНЫКТАГЫЧТЫН БАШ-
КЫ ДИАГОНАЛЫ

БАШКЫ КОМПОНЕНТА

БАШКЫ ИПРИЛИК

БАШКЫ СЫЗЫК

БАШКЫ НОРМАЛЬ

БАШКЫ АЙЛАНА

БАШКЫ ОК

БАШКЫ ТЕГИЗДИК

БАШКЫ БӨЛҮК (негизги
бөлүк).

АНАЛИТИКАЛЫК ФУНК-

ТИ'ЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
 ГЛА'ВНАЯ ЧАСТЬ БЕСКО-
 НЕ'ЧНО МА'ЛОИ
 ГЛА'ВНАЯ ЧАСТЬ ЛОРА'-
 НОВСКОГО РАЗЛОЖЕ'-
 НИЯ
 ГЛА'ВНАЯ ЧАСТЬ ОТОБРА-
 ЖЕ'НИЯ
 ГЛА'ВНАЯ ЧАСТЬ ПРИРА-
 ЩЕ'НИЯ
 ГЛА'ВНАЯ ЧАСТЬ РАЗЛО-
 ЖЕ'НИЯ
 ГЛА'ВНАЯ ЧАСТЬ РЯ'ДА
 ГЛА'ВНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
 ГЛА'ВНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
 АРКФУНКЦИИ
 ГЛА'ВНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ ЛО-
 ГАРИ'ФМА
 ГЛА'ВНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ НЕ-
 СО'БСТВЕННОГО ИНТЕ-
 ГРА'ЛА
 ГЛА'ВНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ ОБ-
 РА'ТНОЙ ТРИГОНОМЕТ-
 РИ'ЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
 ГЛА'ВНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ РЯ'-
 ДА
 ГЛА'ВНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
 СТЕ'ПЕНИ
 ГЛА'ВНОЕ НОРМА'ЛЬНОЕ
 СЕЧЕ'НИЕ
 ГЛА'ВНОЕ ЯДРО'
 ГЛА'ВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 ГЛА'ВНЫЕ О'СИ ИНВЕР-
 СИИ
 ГЛА'ВНЫЕ РА'ДИУСЫ КРИ-
 ВИЗНЫ'

ЦИЯНЫН БАШКЫ БӨ-
 ЛУГУ (негизги бөлүгү).
 ЧЕКСИЗ КИЧИНЕ ЧОН-
 ДУКТУН БАШКЫ БӨЛҮ-
 ГУ (негизги бөлүгү).
 ЛОРАНДЫК АЖЫРАТУУ-
 НУН БАШКЫ БӨЛҮГҮ
 ЧАГЫЛТУУНУН БАШКЫ
 БӨЛҮГҮ (негизги бөлүгү).
 ӨСҮНДҮНУН БАШКЫ БӨ-
 ЛҮГҮ (негизги бөлүгү).
 АЖЫРАТЫЛЫШТЫН
 БАШКЫ БӨЛҮГҮ (негиз-
 ги бөлүгү).
 КАТАРДЫН БАШКЫ БӨ-
 ЛҮГҮ (негизги бөлүгү).
 БАШКЫ МААНИ (негизги
 маани).
 АРКФУНКЦИЯНЫН БАШ-
 КЫ МААНИСИ
 ЛОГАРИФМДИН БАШКЫ
 МААНИСИ
 ӨЗДҮК ЭМЕС ИНТЕГРАЛ-
 ДЫН БАШКЫ МААНИ-
 СИ
 ТЕСКЕРИ ТРИГОНОМЕТ-
 РИЯЛЫК ФУНКЦИЯ-
 НЫН БАШКЫ МААНИ-
 СИ
 КАТАРДЫН БАШКЫ МАА-
 НИСИ
 ДАРАЖАНЫН БАШКЫ
 МААНИСИ
 БАШКЫ НОРМАЛДЫК
 КЕСИЛИШ (негизги нор-
 малдык кесилиш)
 БАШКЫ ЯДРО
 БАШКЫ БАГЫТТАР
 ИНВЕРСИЯНЫН БАШКЫ
 ОКТОРУ
 ИЙРИЛИКТИН БАШКЫ
 РАДИУСТАРЫ (негизги
 радиустары).

ГЛА'ВНЫЕ СВО'ЙСТВА
 ГЛА'ВНЫЙ ДИА'МЕТР
 ГЛА'ВНЫЙ ИДЕА'Л
 ГЛА'ВНЫЙ ИНТЕГРА'Л
 ГЛА'ВНЫЙ КЛАСС
 ГЛА'ВНЫЙ МИНО'Р
 ГЛА'ВНЫЙ РЯД
 ГЛА'ВНЫЙ РЯД ГРУПП
 ГЛА'ВНЫЙ СИ'МПЛЕКС
 ГЛА'ВНЫЙ УГОЛ (ДУГА')
 ГЛА'ВНЫЙ ФО'КУС
 ГЛА'ВНЫЙ ЦЕНТР
 ГЛА'ДКАЯ ДУГА'
 ГЛА'ДКАЯ КРИВА'Я
 ГЛА'ДКАЯ ЛИ'НИЯ ЖОР-
 ДА'НА
 ГЛА'ДКАЯ ПОВЕ'РХНОСТЬ
 ГЛА'ДКАЯ ФУНКЦИЯ
 ГЛА'ДКИЙ КУСО'К КРИ-
 ВО'И
 ГЛА'ДКОСТЬ ЛИ'НИИ
 ГЛОБА'ЛЬНОЕ СВО'ЙСТВО
 ГОДО'ГРАФ ВЕ'КТОРНОЙ
 ФУНКЦИИ
 ГОЛОМО'РФНАЯ ФУНК-
 ЦИЯ

НЕГИЗГИ КАСИЕТТЕР
 (башкы касиеттер).
 БАШКЫ ДИАМЕТР
 БАШКЫ ИДЕАЛ (негизги
 идеал).
 БАШКЫ ИНТЕГРАЛ (не-
 гизги интеграл).
 БАШКЫ КЛАСС (негизги
 класс).
 БАШКЫ МИНОР (негизги
 минор).
 БАШКЫ КАТАР (негизги
 катар).
 ГРУППАЛАРДЫН БАШ-
 КЫ КАТАРЫ (негизги ка-
 тары).
 БАШКЫ СИМПЛЕКС
 БАШКЫ БУРЧ (жаа).
 БАШКЫ ФОКУС, НЕГИЗ-
 ГИ ФОКУС
 БАШКЫ БОРБОР, НЕ-
 ГИЗГИ БОРБОР
 ЖЫЛМА ЖАА
 ЖЫЛМА ИЙРИ СЫЗЫК
 ЖОРДАНДЫН ЖЫЛМА
 СЫЗЫГЫ
 ЖЫЛМА БЕТ
 ЖЫЛМА ФУНКЦИЯ
 ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ЖЫЛ-
 МА БӨЛҮГҮ
 СЫЗЫКТЫН ЖЫЛМАЛЫ-
 ГЫ
 ГЛОБАЛДЫК КАСИЕТ
 (геометриялык түспөлдү
 толук мүнөздөөчү касиет).
 ВЕКТОРДУК ФУНКЦИЯ-
 НЫН ГОДОГРАФЫ (R
 радиус векторунун учу
 болгон M точкисы тегиз-
 дикте же мейкиндикте
 чийип өткөн сызык).
 ГОЛОМОРФТУК ФУНК-
 ЦИЯ (z комплекстүү ар-

ГОЛОМО'РФНАЯ СВЯЗЬ

ГОЛОМО'РФНОЕ МНОГО-
ОБРА'ЗИЕ

ГОЛОНО'МНАЯ АЛГЕБРА

ГОМЕОГРАФИ'ЧЕСКИЙ

ГОМЕОГРАФИ'ЧЕСКОЕ

ПРЕОБРАЗОВА'НИЕ

ГОМЕОМОРФИ'ЗМ

ГОМЕОМО'РФНОЕ ОТОБ-
РАЖЕ'НИЕ

ГОМЕОМО'РФНЫЕ МЕТРИ'-
ЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

ГОМЕОГРАФИ'ЧЕСКОЕ
ПРЕОБРАЗОВА'НИЕ

ГОМОГЕ'ННЫЙ, ОДНО-
РОД'НЫЙ

ГОМОЛОГИ'ЧНЫЙ

ГОМОЛОГИ'ЧНАЯ ПРЯМА'Я

гументтүү $f(z)$ функциясы
а точкасынын кандайдыр
бир аймагында z — a ай-
ырмасы боюнча даража-
луу катарга ажырашы. $f(z)$
функциясынын a точка-
сында голоморфтуулук ка-
сиети, ал функциясынын
ошол эле a точкасында
аналитикалык функция
болуш касиетине эквива-
ленттүү, б. а. a точкасын-
да голоморфтуу функция
ошол эле точкада анали-
тикалык да функция болот
жана тескерисинче).

ГОЛОМОРФТУК БАЙЛА-
НЫШ

ГОЛОМОРФТУК КӨП ТҮС-
ПӨЛДҮҮЛҮК

ГОЛОНОМДУК АЛГЕБРА

ГОМЕОГРАФИЯЛУУ

ГОМЕОГРАФТЫК ӨЗГӨР-
ТУП ТҮЗҮҮ

ГОМЕОМОРФИЗМ (метри-
калык эки мейкиндикти би-
рибирине өз ара бир маа-
нилүү үзгүлтүксүз чагыл-
туу).

ГОМЕОМОРФТУК ЧА-
ГЫЛТУУ (к. ГОМЕО-
МОРФИЗМ).

ГОМЕОМОРФТУК МЕТРИ-
КАЛЫК МЕЙКИНДИК-
ТЕР (өз ара үзгүлтүксүз
чагылышуучу метрикалык
мейкиндиктер).

ГОМЕОГРАФТЫК ӨЗГӨР-
ТУП ТҮЗҮҮ

ГОМОГЕНДҮҮ (бир түр-
күмдүү).

ГОМОЛОГИЯЛУУ

ГОМОЛОГИЯЛЫК ТҮЗ
СЫЗЫК

ГОМОЛОГИ'ЧНОЕ СООТ-
ВЕТСТВИЕ

ГОМОЛОГИ'ЧНЫЕ ТОЧКИ

ГОМОЛОГИ'ЧНЫЕ ФИГУ'-
РЫ

ГОМОЛО'ГИЯ

ГОМОЛО'ГИЯ С О'СЬЮ

ГОМОЛО'ГИЯ С ЦЕ'НТРОМ

ГОМОМОРФИ'ЗМ

ГОМОМО'РФНОЕ МНО'ЖЕ-
СТВО

ГОМОМО'РФНОЕ ОТОБРА-
ЖЕ'НИЕ

ГОМОМО'РФНЫЕ ГРУППЫ

ГОМОТЕТИ'ЧЕСКАЯ ФИГУ'-
РА

ГОМОТЕТИ'ЧЕСКОЕ ОТОБ-
РАЖЕ'НИЕ

ГОМОТЕ'ТИЯ

ГОМОТЕ'ТИЯ МНОГОГРА'Н-
НИКОВ

ГОМОТЕ'ТИЯ МНОГО-
УГОЛЬНИКОВ

ГОМОТЕ'ТИЯ ОБРАТНАЯ

ГОМОТЕ'ТИЯ ОКРУ'ЖНО-
СТЕЙ

ГОМОТЕ'ТИЯ ПЛОСКОС-
ТЕЙ

ГОМОТЕ'ТИЯ ПОВЕ'РХНОС-
ТЕЙ

ГОМОЛОГИЯЛЫК ТИЕ-
ШЕЛҮҮЛҮК

ГОМОЛОГИЯЛУУ ТОЧКА-
ЛАР

ГОМОЛОГИЯЛУУ ФИГУ-
РАЛАР

ГОМОЛОГИЯ* (проекция-
лык геометриянын маани-
лүү түшүнүгү).

ОКТУУ ГОМОЛОГИЯ

БОРБОРДУУ ГОМОЛОГИЯ

ГОМОМОРФИЗМ (бир груп-
па экинчи группага бир
маанилүү чагылышкан
учурда биринчи группанын
ар кандай эки элементинин
көбөйтүндүсү экинчи груп-
панын тиешелүү элемент-
теринин көбөйтүндүсүнө
туура келүүсү).

ГОМОМОРФТУК КӨПТҮК

ГОМОМОРФТУК ЧАГЫЛ-
ТУУ

ГОМОМОРФТУК ГРУППА-
ЛАР

ГОМОТЕТИЯЛЫК ФИГУ-
РА

ГОМОТЕТИЯЛЫК ЧА-
ГЫЛТУУ

ГОМОТЕТИЯ (геометрия-
лык түспөлдү өзүнө окшош
кылып өзгөртүп түзүү).

КӨП ГРАНДЫКТАРДЫН

ГОМОТЕТИЯСЫ

КӨП БУРЧТУКТАРДЫН

ГОМОТЕТИЯСЫ

ТЕСКЕРИ ГОМОТЕТИЯ

АЙЛАНАЛАРДЫН ГОМО-
ТЕТИЯСЫ

ТЕГИЗДИКТЕРДИН ГО-
МОТЕТИЯСЫ

БЕТТЕРДИН ГОМОТЕ-
ТИЯСЫ

ГОМОТЕ'ТИЯ ПРОСТ-
РА'НСТВ
ГОМОТЕ'ТИЯ ПРЯМЫ'Х
ГОМОТЕ'ТИЯ ТРЕУГО'ЛЬ-
НИКОВ
ГОМОТО'ПИЯ
ГОМОТО'ПИЯ ПЕТЕ'ЛЬНАЯ
ГОМОТО'ПНЫЕ ТРАЕКТО'-
РИИ
ГОНИОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ
ФО'РМА
ГОНИОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ
ФУ'НКЦИЯ
ГОНИОМЕ'ТРИЯ

ГОРИЗОНТА'ЛЬНАЯ АСИМ-
ПТО'ТА
ГОРИЗОНТА'ЛЬНАЯ ЛИ'-
НИЯ
ГОРИЗОНТА'ЛЬНАЯ ОСЬ
ГОРИЗОНТА'ЛЬНАЯ ПЛО'С-
КОСТЬ
ГОРИЗОНТА'ЛЬНАЯ ПРО-
Е'КЦИЯ
ГОРИЗОНТА'ЛЬНЫЕ ДИА'-
МЕТРЫ
ГОРИЗОНТА'ЛЬНЫЕ НА-
ПРАВЛЕ'НИЯ
ГОРИЦИ'КЛЫ

ГОТОВА'ЛЬНЯ

ГРАВИТАЦИО'ННАЯ ПО-
СТОЯ'ННАЯ

ГРАВИТАЦИО'ННОЕ ПО'ЛЕ

МЕЙКИНДИКТЕРДИН
ГОМОТЕТИЯСЫ
ТУЗ СЫЗЫКТАРДЫН ГО-
МОТЕТИЯСЫ
УЧ БУРЧТУКТАРДЫН ГО-
МОТЕТИЯСЫ
ГОМОТОПИЯ (топология-
нын маанилүү түшүнүгү).
ИЛМЕКТҮҮ ГОМОТОПИЯ
ГОМОТОПИЯЛУУ ТРАЕК-
ТОРИЯЛАР
ГОНИОМЕТРИЯЛЫК ФОР-
МА
ГОНИОМЕТРИЯЛЫК
ФУНКЦИЯ
ГОНИОМЕТРИЯ (тригоно-
метриянын киришме бөлү-
мү.)

ГОРИЗОНТАЛДЫК АСИМ-
ПТОТА
ГОРИЗОНТАЛДЫК СЫ-
ЗЫК
ГОРИЗОНТАЛДЫК ОК
ГОРИЗОНТАЛДЫК ТЕ-
ГИЗДИК
ГОРИЗОНТАЛДЫК ПРО-
ЕКЦИЯ
ГОРИЗОНТАЛДЫК ДИА-
МЕТРЛЕР
ГОРИЗОНТАЛДЫК БА-
ГЫТТАР
ГОРИЦИКЛДЕР (евклид-
дик эмес геометриядагы
түшүнүк).

ГОТОВАЛЬНЯ (чийүү ас-
пабы).
ГРАВИТАЦИЯЛЫК ТУ-
РАКТУУ ЧОНДУК (Нью-
тондун бүткүл дүйнөлүк
тартылуу законун туюн-
туучу формуладагы про-
порция коэффициенти).
ГРАВИТАЦИЯЛЫК ТА-
ЛАА (тартылуулардын та-
лаасы. Ал убакыт эске

ГРАВИТАЦИО'ННЫЙ ЭФ-
ФЕ'КТ

ГРАВИТА'ЦИЯ (ТЯГОТЕ'-
НИЕ)
ГРАДИЕ'НТ

ГРАДИЕ'НТ ВЕ'КТОРНОГО
ПО'ЛЯ
ГРАДИЕ'НТ ДАВЛЕ'НИЯ
ГРАДИЕ'НТ СКАЛЯ'РНОГО
ПО'ЛЯ
ГРАДИЕ'НТ СКО'РОСТИ

ГРАДИЕ'НТ ТЕМПЕРАТУ'-
РЫ
ГРАДИЕ'НТ УСКОРЕ'НИЯ

ГРАДИЕ'НТ ФУ'НКЦИИ
ГРАДУИРО'ВКА ШКАЛЫ'

ГРАДУС

алынгандагы мейкиндик-
тин метрикасынын өзгөрү-
шү катарында каралат да,
потенциалдык талаанын
ичине кирип, чыңалышы-
нын вектору кандайдыр
бир скалярдык функция-
нын градиенти түрүндө ту-
юнтулат).

ГРАВИТАЦИЯЛЫК ЭФ-
ФЕКТ (гравитациялык та-
лаанын таасири аркылуу
түзүлүүчү эффект).
ГРАВИТАЦИЯ (ТАРТЫ-
ЛУУ)

ГРАДИЕНТ (координаталар
окторуна болгон проек-
циялары кандайдыр бир
скалярдык функциянын
ошол октор боюнча алын-
ган айрым туундулары
болгон вектор, м.: $u(x, y, z)$ функциясынын градиен-
ти:

$$\text{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

ВЕКТОРДУК ТАЛААНЫН
ГРАДИЕНТИ
БАСЫМДЫН ГРАДИЕНТИ
СКАЛЯРДЫК ТАЛААНЫН
ГРАДИЕНТИ
ЫЛДАМДЫКТЫН ГРА-
ДИЕНТИ
ТЕМПЕРАТУРАНЫН ГРА-
ДИЕНТИ
ЫЛДАМДАНУУНУН
ГРАДИЕНТИ
ФУНКЦИЯНЫН ГРАДИ-
ЕНТИ
ШКАЛАНЫН ГРАДУИ-
РОВКАСЫ
ГРАДУС (тик бурч токсом
градушту түзгөндүктөн,

ГРАДУСНАЯ ВЕЛИЧИНА'
УГЛА'
ГРАДУСНАЯ МЕ'РА
ГРАДУС УГЛОВО'И
ГРАММ

ГРАНИ'ЦА
ГРАНИ'ЦА АБСОЛЮТНОЙ
ПОГРЕ'ШНОСТИ
ГРАНИ'ЦА ВОГНУТОСТИ
ГРАНИ'ЦА ВЫПУКЛОСТИ
ГРАНИ'ЦА КОРНЕ'И
ГРАНИ'ЦА МНОЖЕСТВА

ГРАНИ'ЦА О'БЛАСТИ

ГРАНИ'ЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ПОГРЕ'ШНОСТИ
ГРАНИ'ЦА ПОВЕ'РХНОСТИ

ГРАНИ'ЦЫ СОБСТВЕННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ
ГРАНИ'ЧНАЯ ЗАДА'ЧА

ГРАНИ'ЧНАЯ ЛИ'НИЯ
ГРАНИ'ЧНАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ
ГРАНИ'ЧНАЯ ПОГРЕ'Ш-
НОСТЬ
ГРАНИ'ЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ГРАНИ'ЧНОЕ ТОЧЕЧНОЕ
МНОЖЕСТВО
ГРАНИ'ЧНЫЕ УСЛОВИЯ
ГРАНИ'ЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

анын 1:90 бөлүгүн 1° менен
белгилеген бурчтун чени).
БУРЧТУН ГРАДУСТУК
ЧОНДУГУ
ГРАДУСТУК ЧЕН (өлчөм)
БУРЧТУН ГРАДУСУ
ГРАММ (кислограммдын
минден бир үлүшү).

ЧЕК
АБСОЛЮТТУК КАТАЛЫК-
ТЫН ЧЕГИ
ИЙМЕКТИК ЧЕГИ
ТОМПОКТУК ЧЕГИ
ТАМЫРЛАРДЫН ЧЕГИ
КӨПТҮК ЧЕГИ (көптүктүн
элементинин аймагында
жаткан элементтердин кээ
бири көптүккө тийиштүү,
кээ бирөө көптүккө тийиш-
сиз болуусу).

ОБЛАСТТЫН ЧЕГИ (об-
ластты чектеп турган сы-
зык).

САЛЫШТЫРМАЛУУ КА-
ТАЛЫКТЫН ЧЕГИ
БЕТТИН ЧЕГИ (бетти чек-
теп турган сызык).

ӨЗДҮК МААНИЛЕРДИН
ЧЕГИ

ЧЕТКИ МАСЕЛЕ (чек арада
белгилүү бир шарттар-
ды канааттандыруучу ма-
селе, м.: Лапластын теңде-
меси үчүн Дирихленин ма-
селеси).

ЧЕК АРАЛЫК СЫЗЫК
ЧЕКТИК БЕТ (чектөөчү бет)

ЧЕКТИК КАТАЛЫК (так-
сыздык).

ЧЕКТИК МААНИ

ЧЕКТИК ТОЧКАЛЫК КӨП-
ТҮК

ЧЕКТИК ШАРТТАР

КӨПТҮКТҮН ЧЕКТИК

МНОЖЕСТВА
ГРАНИ'ЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ГРАНИ'ЧНЫЙ ОПЕРАТОР
ГРАНИ'ЧНЫЙ СИМПЛЕКС
ГРАНЬ
ГРАНЬ МНОГОГРАННИКА

ГРАНЬ МНОГОГРАННОГО
УГЛА'
ГРАФИК

ГРАФИК ГИПЕРБОЛИЧЕ-
СКОЙ ФУНКЦИИ
ГРАФИК ДРОБНО-ЛИ-
НЕЙНОЙ ФУНКЦИИ

ГРАФИК КВАДРАТНОГО
ТРЕХЧЛЕНА

ГРАФИК ЛОГАРИФМИЧЕ-
СКОЙ ФУНКЦИИ

ГРАФИК ОТОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИКИ ФУНКЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИКА

ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕ-
НИЯ

ЭЛЕМЕНТТЕРИ
ЧЕКТИК КОМПЛЕКС
ЧЕКТИК ОПЕРАТОР
ЧЕКТИК СИМПЛЕКС
ГРАНЬ
КӨП ГРАНДЫКТЫН ГРА-
НЫ
КӨП ГРАНДУУ БУРЧТУН
ГРАНЫ
ГРАФИК (координаталары
функцияны аныктаган тең-
демеси канааттандырган
точкалардын геометриялык
орду).
ГИПЕРБОЛАЛЫК ФУНК-
ЦИЯНЫН ГРАФИГИ
БӨЛЧӨКТҮҮ-СЫЗЫКТҮҮ
ФУНКЦИЯНЫН ГРАФИ-
ГИ
КВАДРАТТЫК ҮЧ МҮЧӨ-
НҮН ГРАФИГИ
ЛОГАРИФМДИК ФУНК-
ЦИЯНЫН ГРАФИГИ
ЧАГЫЛТУУНУН ГРАФИГИ
ФУНКЦИЯЛАРДЫН ГРА-
ФИКТЕРИ
ГРАФИКТИК СТАТИКА

(катуу жана серпилгичтүү
нерселердин механикасы-
нын (статикасынын) масе-
лелерин график жолдору
менен чыгаруу методдору-
нун жыйындысы, м.: тегиз-
дикте күчтөрдү кошуу, күч-
төрдү ажыратуу, тегиздик-
те күчтөрдүн тең салмак-
туулук шартын түзүү, күч-
төрдүн группаларынын
статикалык моменттерин
аныктоо, жалпак фигура-
лардын оордук борборло-
рун аныктоо).

ГРАФИКТИК ЭСЕПТӨӨ-
ЛӨР (ар кандай маселе-

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД
ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ
ЗАДАНИЯ ФУНКЦИИ
ГРАФИЧЕСКОЕ ДИФФЕ-
РЕНЦИРОВАНИЕ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРА-
ЖЕНИЕ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕ-
НИЕ ФУНКЦИИ
ГРАФИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИ-
РОВАНИЕ

лердин сандык чыгары-
лыштарын графиктик тү-
зүүлөр менен табуу жолдо-
ру, м.: графиктик кошуу,
көбөйтүү, теңдемелердин
тамырларын дифференциа-
лоо, интегралдоо ж. б.).

ГРАФИКТИК МЕТОД
ФУНКЦИЯНЫН ГРАФИК-
ТИК БЕРИЛИШИ
ГРАФИКТИК ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛОО (берилген функ-
циянын графиги боюнча
туундунун графигин чийүү-
чү ар түрдүү жолдор жана
аспаптар аркылуу анын
туундусунун графигин тү-
зүү).

ГРАФИКАЛЫК СҮРӨТ-
ТӨӨ (сандык маанилерди
жана алардын байланыш-
тарын геометриялык фор-
малардын: точкалардын,
сызыктардын, беттердин
жана нерселердин жый-
ындысы катары шарттуу
түрдө сүрөттөө).

ФУНКЦИЯНЫ ГРАФИГИ
БОЮНЧА УЙРӨНҮҮ
ГРАФИК ЖОЛУ МЕНЕН
ИНТЕГРАЛДОО (инте-
гралдануучу $f(x)$ функ-
циясынын графиги боюн-
ча анын тунгуч функция-
сынын графиги түзүлүп,
анын жардамы менен бе-
рилген функциянын гра-
фиги, $x=a$; $x=b$ түз сы-
зыктары жана ox огу ар-
кылуу чектелген ийри сы-
зыктуу трапециянын аян-

тынын, б. а., $\int_a^b f(x) dx$

аныкталган интегралынын
сандык мааниси табылат

ГРАФИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИ-
РОВАНИЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ
ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
УРАВНЕНИЙ

ГРЕЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СЧИСЛЕНИЯ
ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ
ГРУППЫ РАСЧЕТ

ГРУППА

ГРУППА АБЕЛЯ
ГРУППА АВТОМОРФИЗ-
МОВ
ГРУППА ГОЛОНОМНАЯ
ГРУППА ГОМОЛОГИЧЕ-
СКАЯ

ГРУППА ГОМОТЕТИИ

ГРУППА ГОМОТОПИИ
ГРУППА ДВИЖЕНИЯ

ГРУППА ДВИЖЕНИЯ ГИ-

К. ИНТЕГРАТОР).
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕЛЕРДИ ГРАФИК
ЖОЛУ МЕНЕН ИНТЕ-
ГРАЛДОО (дифференци-
алдык тендемелердин ин-
тегралдык ийри сызыкта-
рын анын жанымалары-
рынын берилген багыты
боюнча график жолу ме-
нен чийүү).

ГРАФИК ЖОЛУ МЕНЕН
ИЗИЛДӨӨ
ТЕНДЕМЕЛЕРДИ ГРА-
ФИК ЖОЛУ МЕНЕН
ЧЫГАРУУ, ТАБУУ (мын-
дай табуунун түрлүү жол-
дору бар).

ГРЕКТИК ЭСЕПТӨӨ СИ-
СТЕМАСЫ
ГРЕК АЛФАВИТИ
ҮСТҮРТӨН ЧАМАЛАП
ЭСЕПТӨӨ

ГРУППА (элементтеринин
үстүнөн кошуу жана ска-
лярдык чондукка көбөйтүү
амалдары аткарылуучу
куру эмес көптүктө ассо-
циативдик, дистрибутив-
дик закондору орун алып
жана анда ар бир эле-
менттин тескери элементи
бар болуусу).

АБЕЛДИН ГРУППАСЫ
АВТОМОРФИЗМДЕР
ГРУППАСЫ
ГОЛОНОМДУК ГРУППА
ГОМОЛОГИЯЛЫК ГРУП-
ПА

ГОМОТЕТИЯЛАР ГРУП-
ПАСЫ
ГОМОТОПИЯ ГРУППАСЫ
КЫЙМЫЛДАР ГРУППА-
СЫ

ГИПЕРБОЛАЛЫК ТЕГИЗ-

ПЕРБОЛИЧЕСКОЙ ПЛО-
СКОСТИ
ГРУППА ДВИЖЕНИЙ ЕВ-
КЛИДОВОЙ ПЛОСКО-
СТИ
ГРУППА ДВИЖЕНИЙ
ПРОСТРАНСТВА ЛОБА-
ЧЕВСКОГО

ГРУППА ДВИЖЕНИЙ
СФЕРЫ
ГРУППА ДВОЙНОГО ПИ-
РАМИДЫ (ДИЭДРА)

ГРУППА ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

ГРУППА ИЗОМОРФНАЯ
ГРУППА ИМПРИМИТИВ-
НАЯ

ГРУППА ИНЕРЦИИ

ГРУППА КОЛЛИНЕАЦИИ

ГРУППА КРАТНО-ТРАНЗИ-
ТИВНАЯ

ГРУППА ЛИ

ГРУППА ЛОРЕНЦА

ГРУППА ЛОРЕНЦОВЫХ
АВТОМОРФИЗМОВ

ДИКТИН КЫЙМЫЛДА-
РЫНЫН ГРУППАСЫ
ЕВКЛИДДИК ТЕГИЗ-
ДИКТИН КЫЙМЫЛДА-
РЫНЫН ГРУППАСЫ
ЛОБАЧЕВСКИЙ МЕЙ-
КИНДИГИНИН
КЫЙМЫЛДАР ГРУППА-
СЫ

СФЕРАНЫН КЫЙМЫЛ-
ДАР ГРУППАСЫ
КОШ ПИРАМИДАНЫН
(ДИЭДРДИН) ГРУППА-
СЫ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕЛЕРДИН
ГРУППАСЫ

ИЗОМОРФТУК ГРУППА
ИМПРИМИТИВДИК

ГРУППА (транзитивдик
группалардын арасынан
ошол группанын өзгөртүп
түзүүлөрү аркылуу бир көп
түспөлдүүлүктүн точкасы
экинчи көп түспөлдүүлүк-
түн точкасына өтө турган-
дай болгон жана биринчи
көп түспөлдүүлүктүн бар-
дык точкалары экинчиси-
нин кээ бир, точкаларына
өтө тургандай болгон көп
түспөлдүүлүктүн түркүм-
дөрүн табуу мүмкүндүгү-
нүн болушу).

ИНЕРЦИЯЛАР ГРУППА-
СЫ

КОЛЛИНЕАЦИЯЛАР
ГРУППАСЫ

ЭСЕЛУУ — ТРАНЗИТИВ-
ДИК ГРУППА

ЛИНИН ГРУППАСЫ

ЛОРЕНЦТИН ГРУППАСЫ

ЛОРЕНЦТИК АВТОМОР-
ФИЗМДЕР ГРУППАСЫ

ГРУППА МАТРИЦ

ГРУППА МОДУЛЯРНЫХ
ФУНКЦИЙ

ГРУППА НАПРАВЛЕННАЯ

ГРУППА НЕРАЗРЕШИМАЯ

ГРУППА НЕТРАНЗИТИВ-
НАЯ

ГРУППА ОПЕРАТОРОВ

ГРУППА ОКТАЭДРА

ГРУППА ОЛОЭДРИЧЕСКИ
ИЗОМОРФНАЯ

ГРУППА ПЕРЕСТАНОВОК

ГРУППА ПЕРИОДИЧЕ-
СКАЯ

ГРУППА ПОДСТАНОВОК

ГРУППА ПРАВИЛЬНЫХ
МНОГОУГОЛЬНИКОВ

ГРУППА ПРЕОБРАЗОВА-
НИЙ

ГРУППА ПРЕОБРАЗОВА-
НИЙ ЦЕНТРО АФФИН-
НАЯ

ГРУППА ПРЕРЫВНАЯ

ГРУППА ПРОСТО-ТРАНЗИ-
ТИВНАЯ

ГРУППА С НЕСКОЛЬКИ-
МИ ПРЕДЕЛЬНЫМИ
ТОЧКАМИ

ГРУППА ТРАНЗИТИВНАЯ

(Минковскийдин мейкин-
дигинин геометриясы).
МАТРИЦАЛАР ГРУППА-
СЫ

МОДУЛЯРДЫК ФУНК-
ЦИЈЛАР ГРУППАСЫ

БАГЫТТАЛГАН ГРУППА

ЧЕЧИЛБЕС ГРУППА

ТРАНЗИТИВДУУ ЭМЕС

ГРУППА (n өлчөмдүү X
мейкиндигинин эки точка-
сы G группасынын кан-
дайдыр бир өзгөртүп тү-
зүүсү аркылуу бири-бири-
не чагылбоосу).

ОПЕРАТОРЛОР ГРУППА-
СЫ

ОКТАЭДР ГРУППАСЫ

ОЛОЭДРИКАЛЫК ИЗО-
МОРФТУК ГРУППА

ОРУН АЛМАШТЫРУУ-
ЛАРДЫН ГРУППАСЫ
МЕЗГИЛДҮҮ ГРУППА

ОРДУНА КОЮУЛАРДЫН
ГРУППАСЫ

ТУУРА КӨП БУРЧТУКТАР
ГРУППАСЫ

ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР
ГРУППАСЫ

БОРБОРДУК АФФИНДИК
ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР-

ДУН ГРУППАСЫ (сы-
зыктуу бир түркүмдөгү өз-
гөртүп түзүүлөрдүн груп-
пасы).

ҮЗГҮЛТҮКТҮҮ ГРУППА

ЖӨНӨКӨЙ ТРАНЗИТИВ-
ДИК ГРУППА

БИР НЕЧЕ ПРЕДЕЛДИК
ТОЧКАСЫ БАР ГРУППА

ТРАНЗИТИВДИК ГРУППА

ГРУППА ТЕТРАЭДР

ГРУППА УПОРЯДОЧЕН-
НАЯ

ГРУППИРОВКА
ГРУППОВИДНАЯ АЛГЕБРА

ГРУППЫ АВТОМОРФНЫХ
ФУНКЦИЙ

ГРУППЫ ИЗОМОРФНЫЕ

ТЕТРАЭДРЛЕР ГРУППА-
СЫ
ИРЕТТЕЛГЕН ГРУППА

ГРУППАЛАРГА ТОПТОО
ГРУППОВИДДИК АЛГЕБ-
РА

АВТОМОРФТУК ФУНК-
ЦИЯЛАР ГРУППАЛАРЫ
ИЗОМОРФТУУ ГРУППА-
ЛАР (эки группанын ба-
зистерин тандап алууда
алардын түзүлүштөрүнүн
бирдей болушу).

Д

ДАЛЬНОМЕТР

ДАТНАЯ ВЕЛИЧИНА

ДВАДЦАТИГРАДНИК
ДВАЖДЫ ДИФФЕРЕНЦИ-
РУЕМАЯ

ДВАЖДЫ ИНТЕГРИРУЕ-
МАЯ
ДВАЖДЫ РАЗЛАГАЕМАЯ
ДВАЖДЫ СУММИРУЕМАЯ

ДВЕНАДЦАТИГРАДНИК

ДВЕНАДЦАТИГРАДНЫЙ
УГОЛ

ДВЕНАДЦАТИРИЧНАЯ
ДРОБЬ
ДВЕНАДЦАТИРИЧНАЯ СИ-
СТЕМА

ДАЛЬНОМЕТР (алыстыкты
ченөөчү курал).
БЕРИЛГЕН ЧОНДУК (маа-
ниси белгилүү чондук).
ЖЫГЫРМА ГРАНДЫК
ЭКИ ИРЕТ ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛАНУУЧУ

ЭКИ ИРЕТ ИНТЕГРАЛДА-
НУУЧУ
ЭКИ ИРЕТ АЖЫРАЛУУЧУ
ЭКИ ИРЕТ СУММАЛА-
НУУЧУ

ОН ЭКИ ГРАНДЫК (он эки
граны бар геометриялык
персе).

ОН ЭКИ ГРАНДУУ БУРЧ
(бардыгы бир точка ар-
кылуу өтүшкөн, ар бир
экөө өз ара кандайдыр
бир түз сызык боюнча ке-
силишүүчү он эки тегиздик
аркылуу чектелген бурч).

ОН ЭКИЛИК БӨЛЧӨК

ОН ЭКИЛИК СИСТЕМА
(негизи он эки болгон
эсептөө системасы).

ДВЕНАДЦАТИУГОЛЬНИК

ДВИЖЕНИЯ В ГЕОМЕТ-
РИИ ЛОБАЧЕВСКОГО

ДВУЖЕНИЯ ГРУППЫ
ДВИЖЕНИЯ ЕВКЛИДОВОЙ
ПЛОСКОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ПРОСТРАН-
СТВА ЛОБАЧЕВСКОГО
ДВИЖОК СЧЕТНОЙ ЛИ-
НЕЙКИ
ДВОИЧНАЯ ДРОБЬ
ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА
СЧИСЛЕНИЯ
ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНАЯ
СИСТЕМА
ДВОИЧНОЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ
ДВОИЧНО ИРРАЦИО-
НАЛЬНОЕ ЧИСЛО
ДВОИЧНО-РАЦИОНАЛЬНОЕ
ЧИСЛО
ДВОИНАЯ АППРОКСИМА-
ЦИЯ
ДВОИНАЯ ГИПЕРПЛОС-
КОСТЬ
ДВОИНАЯ ЛИНИЯ
ДВОИНАЯ ПИРАМИДА
ДВОИНАЯ ПЛОСКОСТЬ
ДВОИНАЯ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ
ДВОИНАЯ (НЕПОДВИЖ-
НАЯ) ТОЧКА

ОН ЭКИ БУРЧТУК (туюк
сынык сызык аркылуу тү-
зүлгөн он эки бурчу бар
фигура).

ЛОБАЧЕВСКИЙДИН ГЕО-
МЕТРИЯСЫНДАГЫ ӨЗ-
ГӨРТҮҮЛӨР (кыймыл-
дар, үстүнкү жарым тегиз-
диктин точкаларын гана
белгилүү бир шарттарды
канааттандыргандай кы-
лып бирине бирин көчү-
рүүчү өзгөртүп түзүүлөр).
ГРУППАНЫН ӨЗГӨРҮҮСҮ
ЕВКЛИДДИК ТЕГИЗДИК-
ТИН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ
ЛОБАЧЕВСКИЙ МЕЙКИН-
ДИГИНИН ӨЗГӨРҮҮСҮ
ЭСЕПТӨӨ СЫЗГЫЧЫНЫН
ЖЫЛГЫЧЫ

ЭКИЛИК БӨЛЧӨК
ЭСЕПТӨӨНҮН ЭКИЛИК
СИСТЕМАСЫ
ЭКИЛИК-ОНДУК СИСТЕ-
МА

ЭКИЛИК СИСТЕМА АР-
КЫЛУУ ТУЮНТУЛУШ
ЭКИЛИК—ИРРАЦИОНАЛ-
ДЫК САН

ЭКИЛИК-РАЦИОНАЛ-
ДЫК САН

ЭКИ ИРЕТ АППРОКСИ-
МАЦИЯ

КОШ ГИПЕР ТЕГИЗДИК

КОШ СЫЗЫК
КОШ ПИРАМИДА
КОШ ТЕГИЗДИК
КОШ УДААЛАШТЫК

КОШ (КЫЙМЫЛСЫЗ)
ТОЧКА (конформдук ча-
гылтууда өзүнө өзү чагы-
луучу точка).

ДВОЙНА'Я ТО'ЧКА КРИ-
ВО'И

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН КОШ
ТОЧКАСЫ $(F(x, y)=0$
тендемеси менен аныктал-
ган ийри сызыктын кош
точкасы, ал точкада:
 $F_x' = F_y' = 0$

барабардыгы орун
алып, экинчи тартиптеги
айрым туундуларынын би-
ри нөлдөн айырмалуу бо-
лот. Андан тышкары
 $\Delta = (F''_{xy})^2 - F''_{xx} \cdot F''_{yy} > 0$
болсо, кош точка-түйүндүү
деп, ал эми $\Delta < 0$ болсо,
өзгөчө точка деп аталып,
ийри сызык ал точка ар-
кылуу өтпөйт да, $\Delta = 0$ бол-
со кош точка же кайры-
луу точка делет).

КОШ ТРАНЗИВДУУЛУК

ДВОЙНА'Я ТРАНЗИТИВ-
НОСТЬ
ДВОЙНА'Я ПОДСТАНО'ВКА

ДВОЙНА'Я СУММА
ДВОЙНО'Е ЗНАЧЕ'НИЕ
ДВОЙНО'Е ВЕКТОРНОЕ
ПРОИЗВЕДЕ'НИЕ

ЭКИ ИРЕТ ОРДУНА
КОЮУ
КОШ СУММА
КОШ МААНИ
ЭКИ ИРЕТ ВЕКТОРДУК
КӨБӨЙТҮНДҮ, κ .
ВЕКТОРНО-ВЕКТОР-
НОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
КОШ КӨП ТҮСПӨЛДҮҮ-
ЛУК

КОШ КАТЫШ (татаал же
ангармоникалык катыш,
м.: жазылыш тартиби бо-
юнча номерленүүчү А, В,
С, D төрт точканын

$$(ABCD) = \frac{AC}{CB} : \frac{AD}{DB}$$

катышы. Мында точкалар-
дын тартиби өзгөрсө, алар-
дын кош катышы да өзгө-
рөт; $(ABCD) = K$ болсо, ан-
да $(ABCD) = 1 : K$ болот.

Бир эле О точкасы аркы-
луу а, в, с жана d төрт сы-
зыгынын кош (ангармони-
калык) катышы

$$(abcd) = \frac{\sin(ac)}{\sin(cb)} : \frac{\sin(ad)}{\sin(db)}$$

барабардыгы менен анык-
талат, мында (ac) а жана
с сызыктарынын арасында-
гы бурчту туюнтат. Эгерде
А, В, С, D точкалары а, в,
с, d түз сызыктарынын үс-
түлөрүндө жатышса,
 $(ABCD) = (abcd)$ болот).
ТҮГӨЙЛӨШ ӨЗДҮК МАА-
НИ (эки кайталануучу өз-
дүк маани).

КОШ ИНДЕКС
КОШ ИНТЕГРАЛ
ДЕКАРТТЫК КООРДИНА-
ТАЛАРДАГЫ КОШ ИН-
ТЕГРАЛ
УЮЛДУК КООРДИНАТА-
ЛАРДАГЫ КОШ ИНТЕ-
ГРАЛ
КОШ ТАМЫР
КОШ ПРЕДЕЛ
КОШ КАТАР

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right)$$

катары).
КОШ ДАРАЖАЛУУ КА-
ТАР

$$\left(\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_{mn} x^m y^n \right)$$

катары).
КОШ БУРЧ

ДВОЙНО'Е СО'БСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕ'НИЕ

ДВОЙНО'И И'НДЕКС
ДВОЙНО'И ИНТЕГРА'Л
ДВОЙНО'И ИНТЕГРА'Л В
ДЕКАРТОВЫХ КООРДИ-
НАТАХ
ДВОЙНО'И ИНТЕГРА'Л В
ПОЛЯРНЫХ КООРДИ-
НАТАХ
ДВОЙНО'И КО'РЕНЬ
ДВОЙНО'И ПРЕДЕ'Л
ДВОЙНО'И РЯД

ДВОЙНО'И СТЕПЕ'ННЫЙ
РЯД

ДВОЙНО'И УГОЛ

ДВОИСТВЕННАЯ БИЛИ-
НЕПНАЯ ФОРМА
ДВОИСТВЕННО СОПРЯ-
ЖЕННАЯ МАТРИЦА
ДВОИСТВЕННОСТЬ ПРО-
СТРАНСТВА
ДВОЯКОВОГНУТЫЙ
ДВОЯКОВЫПУКЛЫЙ
ДВОЯКО-ПЕРИОДИЧЕ-
СКИЙ
ДВУГРАННЫЙ УГОЛ

ДВУЗНАЧНАЯ ФУНКЦИЯ

ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО

ДВУКРАТНЫЙ ИНТЕГРАЛ

ДВУКРАТНЫЙ КОРЕНЬ

ДВУЛИСТНАЯ ОБЛАСТЬ
ДВУЛИСТНАЯ ПЛОС-
КОСТЬ

ДВУЛИСТНАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ДВУМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ

ДВУМЕРНЫЙ ЗАКОН РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ

ДВУМЕРНАЯ ФУНКЦИЯ
ДВУПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ
ДВУПОЛОСТНАЯ КВАД-
РИКА

ДВУПОЛОСТНОГО ГИПЕР-
БОЛОИДА ВРАЩЕНИЯ

ЭКИ КАБАТ КОШ СЫ-
ЗЫКТУУ ФОРМА
КОШ ТУПУНДОШ МАТ-
РИЦА
МЕЙКИНДИКТИН КОШ
КАБАТТУУЛУГУ
ЭКИ ИРЕТ ИПИЛГЕН
ЭКИ ИРЕТ ТОМПОЙГОН
КОШ МЕЗГИЛДУУ

ЭКИ ГРАНДУУ БУРЧ (эки
тегиздиктин кесилишинен
түзүлгөн бурч).

ЭКИ МААНИЛУУ ФУНК-
ЦИЯ ($y=f(x)$ функция-
сынын x аргументинин
бир эле маанисинде y_1 жа-
на y_2 эки башка мааниге
ээ болушу).

ЭКИ ОРУНДУУ САН (эки
цифра аркылуу туюнтул-
ган).

ЭКИ ИРЕТТИК ИНТЕ-
ГРАЛ

ЭКИ КАПИТАЛАНГАН ТА-
МЫР

ЭКИ КАТ ОБЛАСТЬ
ЭКИ КАТ ТЕГИЗДИК

ЭКИ КАТ БЕТ

ЭКИ ӨЛЧӨМДҮҮ ОБ-
ЛАСТЬ

БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН ЭКИ
ӨЛЧӨМДҮҮ ЗАКОНУ

ЭКИ ОРУНДУУ ФУНКЦИЯ

ЭКИ ПАРАМЕТРЛУУ

ЭКИ КӨНДӨЙЛҮҮ КВАД-
РИКА

ЭКИ КӨНДӨЙЛҮҮ АЙЛА-
НУУ ГИПЕРБОЛОИДИ
(гиперболанын анык огу-
нун айланасында айлануу-
сунан түзүлгөн эки көң-
дөйлүү гиперболоид).

ДВУПОЛОСТНОГО КОНУС
ДВУСВЯЗНАЯ ОБЛАСТЬ

ДВУСТОРОННЕЕ ПРИБЛИ-
ЖЕНИЕ

ДВУСТОРОННИЙ ДЕЛИ-
ТЕЛЬ НУЛЯ

ДВУСТОРОННЯЯ ОЦЕНКА

ДВУСТОРОННЯЯ ПЛОС-
КОСТЬ

ДВУСТОРОННЯЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ДВУУГОЛЬНИК СФЕРИЧЕ-
СКИЙ

ДВУХАДРЕСНАЯ КОМАН-
ДА

ДВУХЛИСТНЫЙ

ДВУХМЕРНОЕ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЕ

ДВУХМОДАЛЬНАЯ КРИ-
ВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДВУХРАЗМЕРНЫЙ

ДВУЧЛЕН

ДВУЧЛЕННОЕ СРАВНЕ-
НИЕ

ДВУЧЛЕННОЕ УРАВНЕ-
НИЕ

ДВУЧЛЕН ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ

ДЕВЯТИУГОЛЬНИК

ЭКИ КӨНДӨЙЛҮҮ КОНУС
ЭКИ БАЙЛАНЫШТУУ ОБ-
ЛАСТЬ (м.: бири экинчи-
синин ичинде жатуучу ту-
юк эки ийри сызыктын
арасына камалган об-
ласть, мында ичинде жа-
туучу ийри сызыктын ич-
ки бөлүгү жана тышкы ий-
ри сызыктын тышкы бө-
лүгү областка таандык
эмес).

ЭКИ ЖАКТАН ТЕҢ ЖА-
КЫНДОО

НӨЛДҮН ЭКИ ЖАКТУУ
БӨЛҮҮЧҮСҮ

ЭКИ ЖАКТАН ТЕҢ ЧАМА-
ЛАП БИЛҮҮ

ЭКИ ЖАКТУУ ТЕГИЗДИК

ЭКИ ЖАКТУУ БЕТ

СФЕРАЛЫК ЭКИ БУРЧ-
ТУК (сферанын эки чоң
тегерек менен чектелген
бөлүгү).

ЭКИ АДРЕСТҮҮ КОМАН-
ДА

ЭКИ КАТМАРЛУУ

ЭКИ ӨЛЧӨМДҮҮ ӨЗГӨР-
ТҮП ТҮЗҮҮ

БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН ЭКИ
МОДАЛДУУ ИЙРИ СЫ-
ЗЫГЫ

ЭКИ ӨЛЧӨМДҮҮ

ЭКИ МҮЧӨ

ЭКИ МҮЧӨЛҮҮ САЛЫШ-
ТЫРУУ

ЭКИ МҮЧӨЛҮҮ ТЕНДЕМЕ

БИРИНЧИ ДАРАЖАЛУУ

ЭКИ МҮЧӨ

ТОГУЗ БУРЧТУК (туюк
сызык аркылуу түзүлгөн
тогуз бурчту фигура).

ДЕДЕКИНДОВА СТРУКТУРА
ДЕДЕКИНДОВО СЕЧЕНИЕ

ДЕДУКТИВНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ ВЫЧИТАНИЯ

ДЕЙСТВИЕ ДЕЛЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ СЛОЖЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ УМНОЖЕНИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТИЧНАЯ ФОРМА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ФУНКЦИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОСЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОСЬ ГИПЕРБОЛЫ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛУОСЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ВЕЛИЧИНА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ

ДЕДЕКИНДИК ТҮЗҮЛҮШ

ДЕДЕКИНДИК КЕСИЛИШ (иррационалдык сандарды аныктоочу методдордун бири).

ДЕДУКТИВДИК ЭСЕП-ТӨӨЛӨР

ДЕДУКТИВДИК ОИ-ПИКИРДИ АЙТУУ

ДЕДУКТИВДИК МЕТОД (жалпы корутундуларга таянып айрым жекече корутундуга келүү аркылуу түшүндүрүү методу).

АМАЛ (м.: арифметикалык төрт амал: кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү).

КЕМИТҮҮ АМАЛЫ (айырманы табуу амалы).

БӨЛҮҮ АМАЛЫ (тийиндин табуу амалы).

КОШУУ АМАЛЫ (сумманы табуу амалы).

КӨБӨЙТҮҮ АМАЛЫ (көбөйтүндүнү табуу амалы).

АНЫК ЧОНДУК

АНЫК КВАДРАТТЫК ФОРМА

ЧЕКТЕЛГЕН АНЫК ФУНКЦИЯ

АНЫК ОК

ГИПЕРБОЛАНЫН АНЫК ОГУ

АНЫК ТЕРС ЖАРЫМ ОК

АНЫК ӨЗГӨРҮЛМӨ ЧОНДУК

АНЫК ТЕГИЗДИК

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ РАСШИРЕНИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ КОРЕНЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ДЕЙСТВИЯ НАД ЧИСЛАМИ

ДЕКАРТА ЛИСТ

ДЕКАРТОВ БАЗИС

ДЕКАРТОВ ОВАЛ
ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНАЯ СИСТЕМА
ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОЖЕСТВ

АНЫК ТҮЗ СЫЗЫК

КЕЧИТИЛГЕН АНЫК ТҮЗ СЫЗЫК
АНЫК ТОЧКА

КОМПЛЕКСТИК САНДЫН АНЫК (бөлүгү $(z=x+iy)$ комплекстик санынын алгебралык формасындагы мнимый бирдикти тутпаган x саны, ал $\text{Re } z = x$ аркылуу белгиленет).

АНЫК ФУНКЦИЯ

АНЫК ВЕКТОРДУК МЕЙКИНДИК

АНЫК МААНИ

АНЫК САНДАР

АНЫК ТАМЫР

АНЫК КОЭФФИЦИЕНТ

САНДАР МЕНЕН ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧҮ АМАЛДАР

ДЕКАРТТЫН ЖАЛБЫРАКЧАСЫ (тегиздиктеги үчүнчү типтеги ийри сызык, ал $x^3+y^3=3axy$ теңдемеси менен аныкталып, $x+y+a=0$ түз сызыгы — анын асимптотасы).

ДЕКАРТТЫК БАЗИС (декарттык октордун $\vec{i}, \vec{j}$ жана $\vec{k}$ бирдик векторлору).

ДЕКАРТТЫН АЛКАГЫ
ДЕКАРТТЫК КООРДИНАТАЛАР СИСТЕМАСЫ
КӨПТҮКТҮН ДЕКАРТТЫК КӨБӨЙТҮНДҮСҮ

ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ
ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА
ДЕКАЭДР
ДЕКРЕМЕНТ ЛОГАРИФМА

ДЕКРЕМЕНТ ПОДСТАНОВКИ
ДЕЛЕНИЕ
ДЕЛЕНИЕ В КРАЙНЕМ И СРЕДНЕМ ОТНОШЕНИИ

ДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ
ДЕЛЕНИЕ КРУГА
ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА В ДАННОМ ОТНОШЕНИИ
ДЕЛЕНИЕ ПОЛИНОМОВ
ДЕЛЕНИЕ СТЕПЕННЫХ РЯДОВ
ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ

ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ
ДЕЛИМОЕ
ДЕЛИМОСТЬ ДВУЧЛЕНА

ДЕЛИМОСТЬ МНОГОЧЛЕНА
ДЕЛИМОСТЬ ПОЛИНОМОВ
ДЕЛИМЫЙ
ДЕЛИТЕЛИ НУЛЯ

ДЕЛИТЕЛЬ
ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЬ

ДЕКАРТТЫК КООРДИНАТАЛАР
ВЕКТОРДУН ДЕКАРТТЫК КООРДИНАТАЛАРЫ
ДЕКАЭДР
ЛОГАРИФМДИН ДЕКРЕМЕНТИ
ОРДУНА КОЮУНУН ДЕКРЕМЕНТИ
БӨЛҮҮ

ЧЕТКИ ЖАНА ОРТОНКУ КАТЫШТА БӨЛҮҮ (a чоңдугун x жана $a - x$ эки бөлүккө, мындагы x саны a менен $a - x$ тин орточо геометриялык чоңдугу болгудай кылып бөлүү).

КОМПЛЕКСТҮҮ САНДЫ БӨЛҮҮ
ТЕГЕРЕКТИ БӨЛҮҮ
КЕСИНДИНИ БЕРИЛГЕН КАТЫШКА БӨЛҮҮ
ПОЛИНОМДОРДУ БӨЛҮҮ
ДАРАЖАЛУУ КАТАРЛАРДЫ БӨЛҮҮ
КАЛДЫГЫ МЕНЕН БӨЛҮҮ

САНДАРДЫ БӨЛҮҮ
БӨЛҮНҮҮЧҮ
ЭКИ МҮЧӨНҮН БӨЛҮНҮҮЧҮЛҮГҮ

КӨП МҮЧӨНҮН БӨЛҮНҮҮЧҮЛҮГҮ
ПОЛИНОМДОРДУН БӨЛҮНҮҮЧҮЛҮГҮ
БӨЛҮНҮҮЧҮ

НӨЛДҮН БӨЛҮҮЧҮЛӨРҮ
(алкактын $a \neq 0$ жана $b \neq 0$ болушкан, бирок $ab = 0$ болгон элементтери).

БӨЛҮҮЧҮ
БӨЛҮҮЧҮ ЦИРКУЛЬ

ДЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА-АМПЛИТУДА
ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЯ

ДЕЛЬТОИД
ДЕЛЯЩИЙСЯ С ОСТАТКОМ
ДЕСКРИПТИВНАЯ ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ

ДЕСЯТИУГОЛЬНИК
ДЕСЯТИЧНАЯ ДРОБЬ

ДЕСЯТИЧНАЯ ДРОБЬ БЕСКОНЕЧНАЯ

ДЕСЯТИЧНАЯ ДРОБЬ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

ЭЛЕМЕНТАРДЫК БӨЛҮҮЧҮ

ДЕЛЬТА (грек алфавитинин тамгасы, ал δ же Δ түрүндө жазылат).

ДЕЛЬТА-АМПЛИТУДА
ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЯСЫ

$\delta(x) =$

$$= \begin{cases} 0 & (-\infty < x < 0), (0 < x < \infty), \\ \infty & (x = 0) \end{cases}$$

барабардыгы менен аныкталуучу функция).

ДЕЛЬТОИД
КАЛДЫКТУУ БӨЛҮНҮҮЧҮ

ФУНКЦИЯЛАРДЫН ДЕСКРИПТИВДИК ТЕОРИЯСЫ

ОН БУРЧТУК

ОНДУК БӨЛЧӨК (бөлүмү он же ондун даражасы болгон, б. а. ондук, жүздүк, ж. б. үлүштөр аркылуу жазылган бөлчөк, м.:

$$\frac{23}{100} ; \frac{57}{10} ; \frac{872}{10000}$$

бөлчөктөрү, аларды $0,23$; $5,7$; $0,0872$ түрүндө жазууга болот).

ЧЕКСИЗ ОНДУК БӨЛЧӨК (бөлчөктүн бөлүмүндө чексиз көп цифралар турган ондук бөлчөк).

МЕЗГИЛДҮҮ ОНДУК

БӨЛЧӨК (жөнөкөй бөлчөктү анын алымын бөлүмүнө бөлүп, ондук бөлчөккө айландырган учурда бир же бир нече цифра улам чексиз ирет кайталанат берүүчү бөлчөк. Мезгил бир же бир нече цифра-

дан да түзүлүп, аны улам кайталап жазып отурбастан кашаага алып коюшат, м.:

$$\frac{1}{3} = 0,(3); \frac{5}{6} = 0,8(3);$$

$$\frac{1}{7} = 0,(142857) \text{ ж.б).}$$

ДЕСЯТИЧНАЯ СИСТЕМА
СЧИСЛЕНИЯ

ДЕСЯТИЧНЫЙ ЗНАК
ДЕСЯТИЧНЫЙ ЛОГАРИФМ

ДЕТЕРМИНАНТ (ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ)

ДЕТЕРМЕНАНТ ВТОРОГО ПОРЯДКА

ДЕТЕРМИНАНТ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

ДЕТЕРМИНАНТ n -го ПОРЯДКА

ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ДЕФОРМАЦИЯ КОНТУРА

ДЕФФЕКТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ДЕЦИЛЛИОН
ДЕЦИМЕТР

ДЗЕТА-ФУНКЦИЯ

ЭСЕПТӨӨНҮН ОНДУК СИСТЕМАСЫ (биз ушул кезде колдонуп жаткан, негизи үчүн он саны алынган эсептөө система-сы).

ОНДУК БЕЛГИ

ОНДУК ЛОГАРИФМ (негизги үчүн он саны алынган логарифм).

ДЕТЕРМИНАНТ (аныктагыч, к. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
ДЕТЕРМИНАНТ (элементтери эки мамычаны, эки сапты түзгөн детерминант).

ҮЧҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ
ДЕТЕРМИНАНТ.

n -ТАРТИПТЕГИ ДЕТЕРМИНАНТ (элементтери n мамычаны, n сапчаны түзө турган детерминант).

ДЕТЕРМИНАНТТАЛГАН
КӨБӨЙТҮНДҮ
КОНТУРДУН ДЕФОРМАЦИЯСЫ

ДЕФФЕКТҮҮ МЕЙКИН-ДИК

ДЕЦИЛЛИОН

ДЕЦИМЕТР (метрдин ондон бир бөлүгү).

ДЗЕТА-ФУНКЦИЯ

ДЗЕТА-ФУНКЦИЯ ВЕЙЕРШТРАССА
ДЗЕТА-ФУНКЦИЯ ОПЕРАТОРНАЯ
ДЗЕТА-ФУНКЦИЯ РИМАНА
ДИАГОНАЛИ ДЕТЕРМИНАНТА

ДИАГОНАЛИ МНОГОУГОЛЬНИКА

ДИАГОНАЛИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА

ДИАГОНАЛИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

ДИАГОНАЛИ ПРИЗМЫ

ДИАГОНАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

ДИАГОНАЛЬ
ДИАГОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ДИАГОНАЛЬНАЯ МАТРИ-

ВЕЙЕРШТРАССТЫН ДЗЕТА-ФУНКЦИЯСЫ
ОПЕРАТОРДУК ДЗЕТА-ФУНКЦИЯ
РИМАНДЫН ДЗЕТА-ФУНКЦИЯСЫ

ДЕТЕРМИНАНТТЫН
ДИАГОНАЛДАРЫ (детерминанттын каршылаш бурчундагы элементтерин туташтырган жана ага параллель сызыктар).

КӨП БУРЧТУКТУН ДИАГОНАЛДАРЫ (көп бурчтуктун жанаша жатпаган эки чокуларын бириктирүүчү түз сызыктардын кесиндилери).

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДИН ДИАГОНАЛДАРЫ (параллелепипеддин каршылаш чокуларын бириктирүүчү түз сызыктардын кесиндилери).

ПАРАЛЛЕЛОГРАММДЫН ДИАГОНАЛДАРЫ (параллелограммдын каршылаш чокуларын бириктирүүчү түз сызыктардын кесиндилери).

ПРИЗМАНЫН ДИАГОНАЛДАРЫ (призманын бир кырында жатышпаган чокуларын бириктирүүчү түз сызыктардын кесиндилери).

ТИК БУРЧТУКТУН ДИАГОНАЛДАРЫ (тик бурчтуктун каршылаш чокуларын бириктирүүчү түз сызыктардын кесиндилери).

ДИАГОНАЛЬ
ДИАГОНАЛДЫК СЫЗЫК
ДИАГОНАЛДЫК МАТРИ-

ДИАГОНАЛЬНАЯ ФОРМА
ДИАГОНАЛЬНОЕ СЕЧЕ-
НИЕ
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ ВИД

ДИАГОНАЛДЫК МЕТОД
ДИАГРАММА
ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР МНОЖЕСТВА

ДИАМЕТР ПЛОЩАДИ

ДИАМЕТР СИМПЛЕКСА

ДИАМЕТР ТЕЛА

ДИАМЕТР ТОЧЕЧНОГО
МНОЖЕСТВА
ДИАМЕТРЫ ГИПЕРБОЛЫ

ДИАМЕТРЫ КРИВЫХ
ВТОРОГО ПОРЯДКА

ДИАМЕТРЫ КРУГА

ЦА (башкы диагоналдагы
элементтери гана көлдөн
айырмалуу болгон матрица).
ДИАГОНАЛДЫК ФОРМА
ДИАГОНАЛДЫК КЕСИ-

ЛИШ
ДИАГОНАЛДЫК ТОЧКА-
ЛАР

ДИАГОНАЛДЫК КӨРҮ-
НҮШ

ДИАГОНАЛДЫК МЕТОД
ДИАГРАММА

ДИАМЕТРЛЕШ
КӨПТҮКТҮН ДИАМЕТРИ

(көптүктүн бүткүл эле-
менттеринин ичинен өз ара
эң алыс турушкан эки
элементинин арасындагы
аралык).

АЯНТЧАНЫН ДИАМЕТРИ
(аянтчанын бири-биринен
эң алыс жайланышкан эки
точкасынын арасындагы
аралык).

СИМПЛЕКСТИН ДИА-
МЕТРИ

НЕРСЕНИН ДИАМЕТРИ
(нерсенин бири-биринен эң
алыс жайланышкан эки
точкасынын арасындагы
аралык).

ТОЧКАЛЫК КӨПТҮКТҮН
ДИАМЕТРИ

ГИПЕРБОЛАНЫН ДИА-
МЕТРЛЕРИ (гипербола-
нын параллель хордалары-
нын дал ортолору аркы-
луу өтүүчү түз сызыктар).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
ИЙРИ СЫЗЫКТАРДЫН
ДИАМЕТРЛЕРИ

ТЕГЕРЕКТИН ДИАМЕТР-
ЛЕРИ (тегеректин борбо-
ру аркылуу өтүп, аны тең

ДИАМЕТРЫ ПАРАБОЛЫ

ДИАМЕТРЫ СФЕРЫ

ДИАМЕТРЫ ШАРА

ДИАМЕТРЫ ЭЛЛИПСА

ДИВЕРГЕНЦИЯ ПОТОКА

ДИВЕРГЕНЦИЯ ТЕНЗОРА

ДИВИЗОР, ДЕЛИТЕЛЬ

ДИДОДЕКАЭДР

ДИЗЬЮНКТИВНАЯ НОР-
МАЛЬНАЯ ФОРМА
ДИЗЬЮНКТИВНО-КОНЪ-

экиге бөлүүчү жана узун-
дугу $d=2R$ болушкан түз
сызыктар).

ПАРАБОЛАНЫН ДИА-
МЕТРЛЕРИ (парабола-
нын параллель хордала-
рынын дал ортолору аркы-
луу өтүүчү түз сызыктар).
СФЕРАНЫН ДИАМЕТР-
ЛЕРИ (сферанын чоң ай-
ланаларынын диаметрле-
ри).

ШАРДЫН ДИАМЕТРЛЕ-
РИ (шардын чоң тегерек-
теринин диаметрлери).

ЭЛЛИПСТИН ДИАМЕТР-
ЛЕРИ (эллипстин па-
раллель хордаларынын
дал ортолору аркылуу
өтүүчү түз сызыктар).

АГЫМДЫН ДИВЕРГЕН-
ЦИЯСЫ (мейкиндиктеги
кандайдыр бир туюк L ий-
ри сызыгына керилген
жылма S бети аркылуу
агып өткөн вектордук
агымдын ошол L туюк сы-
зыгы менен чектелген бет-
тин S аянтына болгон ка-
тышынын, S аянты, бет-
теги точкага каалагандай
тартылган кездеги преде-
ли).

ТЕНЗОРДУН ДИВЕРГЕН-
ЦИЯСЫ

ДИВИЗОР, БӨЛҮҮЧҮ,
БӨЛГҮЧ

ДИДОДЕКАЭДР (гранда-
ры эки эселенген он эки
грандык, б. а. жыйырма
төрт грандык).

ДИЗЬЮНКТИВДИК НОР-
МАЛДЫК ФОРМА
ДИЗЬЮНКТИВДИК-КОНЪ-

ЮНКТИВНАЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДИНАМИЧЕСКОЕ КРАЕВОЕ УСЛОВИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ

ДИОКЛА ЦИССОИДА
ДИОФАНТОВЫЙ АНАЛИЗ
ДИПОЛЬ
ДИРЕКТРИСА

ДИРЕКТРИСЫ ГИПЕРБОЛЫ
ДИРЕКТРИСЫ ПАРАБОЛЫ
ДИРЕКТРИСЫ ЭЛЛИПСА

ДИСКОНТИНУУМ
ДИСКРЕМИНАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
ДИСКРЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА

ДИСКРЕТНАЯ ГРУППА
ДИСКРЕТНАЯ ОЦЕНКА

ДИСКРЕТНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
ДИСКРЕТНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ
ДИСКРЕТНАЯ ТОПОЛОГИЯ
ДИСКРЕТНОЕ МЕТРИЧЕСКОЕ МНОЖЕСТВО

ЮНКТИВДИК НОРМАЛДЫК ФОРМА
ДИНАМИКАЛЫК СИСТЕМА

ДИНАМИКАЛЫК ЧЕТКИ ШАРТ
ДИНАМИКАЛЫК ТЕНДЕМЕ (дифференциалдык закону убакытка көз каранды болбогон процесстин тендемеси).

ДИОКЛ ЦИССОИДАСЫ
ДИОФАНТТЫК АНАЛИЗ
ДИПОЛЬ
ДИРЕКТРИСА (эллипс, гиперболла жана параболанын чокуларына карата түрдүүчө жайланышып, алардын окторуна перпендикуляр болушкан түз сызыктар).

ГИПЕРБОЛАНЫН ДИРЕКТРИСАЛАРЫ
ПАРАБОЛАНЫН ДИРЕКТРИСАЛАРЫ
ЭЛЛИПСТИН ДИРЕКТРИСАЛАРЫ

ДИСКОНТИНУУМ
ДИСКРЕМИНАЛДЫК ТЕНДЕМЕ
ДИСКРЕТТИК ЧОНДУК (үзгүлтүктүү маанилерге ээ болуучу чондук).

ДИСКРЕТТИК ГРУППА
ДИСКРЕТТИК ЧАМАЛОО, ЧОНДУГУН БИЛҮҮ
ДИСКРЕТТИК КОКУС ӨЗГӨРҮЛМӨ
ДИСКРЕТТИК КОКУСТУК ФУНКЦИЯ
ДИСКРЕТТИК ТОПОЛОГИЯ
ДИСКРЕТТИК МЕТРИКАЛЫК КӨПТҮК

ДИСКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДИСКРЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДИСКРЕТНОСТЬ
ДИСКРЕТНЫЕ УПОРЯДОВАННЫЕ МНОЖЕСТВА
ДИСКРЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
ДИСКРЕТНЫЙ СПЕКТР
ДИСКРИМИНАНТ

ДИСКРИМИНАНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ДИСКРИМИНАНТ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ
ДИСКРИМИНАНТ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ

ДИСКРИМИНАНТ КУБИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

ДИСКРИМИНАНТ МНОГОЧЛЕНА

ДИСКРЕТТИК МЕЙКИНДИК
ДИСКРЕТТИК БӨЛҮШТҮРҮҮ (бөлүнүшү).
ДИСКРЕТТҮҮЛҮК
ДИСКРЕТТҮҮ ИРЕТТЕЛГЕН КӨПТҮКТӨР
ДИСКРЕТТИК ПРОЦЕСС
ДИСКРЕТТИК СПЕКТР
ДИСКРИМИНАНТ (бөлгүч, айырмалагыч).

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕНИН ДИСКРИМИНАНТЫ
КВАДРАТТЫК ФОРМАНЫН ДИСКРИМИНАНТЫ
КВАДРАТТЫК ТЕНДЕМЕНИН ДИСКРИМИНАНТЫ (квадраттык тендемелердин тамырын табуучу формуланын алымындагы радикалдын ичинде турган туюнтма, м.: $ax^2 + bx + c = 0$ квадраттык тендемесинин дискриминанты — $D = b^2 - 4ac$).

КУБДУК ТЕНДЕМЕНИН ДИСКРИМИНАНТЫ (м.: $y^3 + py + q = 0$ кубдук тендеменин дискриминанты — $D = -(4p^3 + 27q^2)$).

КӨП МҮЧӨНҮН ДИСКРИМИНАНТЫ ($p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$

көп мүчөсүнүн дискриминанты деп ($i < k$) болгондо, $D = a_0^{n-2} \prod (a_i - a_k)$ туюнтмасы айтылат, мында көбөйтүндү $p(x) = 0$ тендемесинин $a_1, a_2, \dots, a_n$ тамырларынын мүмкүн болгон бардык айырмаларына жайылтылат).

ДИСКРИМИНАНТНОЕ
УРАВНЕНИЕ
ДИСПЕРСИОННАЯ
ФУНКЦИЯ
ДИСПЕРСИОННЫЙ АНА-
ЛИЗ

ДИСПЕРСИЯ

ДИСПЕРСИЯ ВЕЛИЧИНЫ

ДИСТРИБУТИВНАЯ
СТРУКТУРА
ДИСТРИБУТИВНОЕ ПРЕ-
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИСТРИБУТИВНОСТЬ

ДИСТРИБУТИВНЫЙ ЗА-
КОН
ДИСТРИБУТИВНЫЙ ЗА-
КОН СЛОЖЕНИЯ И
УМНОЖЕНИЯ

ДИСТРИБУТИВНЫЙ ОПЕ-
РАТОР

ДИСКРИМИНАНТТЫК
ТЕНДЕМЕ
ДИСПЕРСИЯЛЫК
ФУНКЦИЯ
ДИСПЕРСИЯЛЫК АНА-
ЛИЗ (статикалык метод-
дордун бир түрү).

ДИСПЕРСИЯ (математика-
лык статистикада жана
ыктымалдыктар теория-
сында колдонулуучу эн-
маанилүү математикалык
түшүнүк).

ЧОНДУКТУН ДИСПЕР-
СИЯСЫ

ДИСТРИБУТИВДИК ТҮ-
ЗҮЛҮШ

ДИСТРИБУТИВДИК ӨЗ-
ГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

ДИСТРИБУТИВДИК, БӨ-
ЛҮШТҮРҮҮЧҮЛҮК

ДИСТРИБУТИВДИК ЗА-
КОН

КОШУУНУН ЖАНА КӨ-
БӨПТҮҮНҮН ДИСТРИ-
БУТИВДИК ЗАКОНУ

$(c(a+b) = ca + cb)$ же
 $(a+b)c = ac + bc$ барабар-
дыктарынын орун алышы).

ДИСТРИБУТИВДИК ОПЕ-
РАТОР (x элементине

таасир этүүчү L операто-
рун колдонгондо, x_1 жана

x_2 элементтери үчүн
 $L(x_1 + x_2) = Lx_1 + Lx_2$ бара-

бардыгынын орун алышы,
м.: сандарды белгилүү бир

турактуу чоңдукка көбөй-
түү операциясында

$k(x_1 + x_2) = kx_1 + kx_2$ бара-

бардыгы дайыма орун
алат. Ошол сыяктуу эле:

$\int [f(x) + \varphi(x)] dx =$
 $\int f(x) dx + \int \varphi(x) dx$ жана

ДИФФЕРЕНЦИАЛ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕК-
ТОРНОП ФУНКЦИИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВТОРО-
ГО ПОРЯДКА

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЫС-
ШЕГО ПОРЯДКА

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДЛИ-
НЫ ДУГИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДУГИ
В ПОЛЯРНЫХ КООРДИ-
НАТАХ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ИНТЕГ-
РАЛА

ДИФФЕРЕНЦИАЛ КОМП-

дагы $\text{grad}(U+V) =$
 $= \text{grad}U + \text{grad}V$ болуш-
кандыктан интегралдоо
операциясы жана гради-
ент алуу операциясы да
дистрибутивдик касиетке
ээ болот).

ДИФФЕРЕНЦИАЛ (функ-
циянын өсүндүсүнүн баш-
кы (негизги) бөлүгү, м.:
 $y=f(x)$ бир аргументтүү
функция $x=x_0$ точкасында
 $f'(x_0)$ туундусуна ээ бол-
со, анда ал функциянын
 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ өсүн-
дүсүн $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x$
түрүндө туюнтууга болот,
мында $\alpha\Delta x$ мүчөсү Δx ке-
караганда жогорку тар-
типтеги чексиз кичине чоң-
дук. Ушул Δy өсүндүсүнүн
 $f'(x_0)\Delta x$ башкы бөлүгү
 $f(x)$ функциясынын диф-
ференциалы болот, ал
 $dy = df(x) = f'(x_0)dx$ аркы-
луу белгиленет).

ВЕКТОРДУК ФУНКЦИЯ-
НЫН ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (би-
ринчи дифференциалдын
дифференциалы).

ЖОГОРКУ ТАРТИПТЕГИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (тар-
тиби улам жогорулаган
дифференциал).

ЖААНЫН УЗУНДУГУНУН
ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
УЮЛДУК КООРДИНАТА-
ЛАРДАГЫ ЖААНЫН
ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
ИНТЕГРАЛДЫН ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЫ
КОМПЛЕКСТИК ФУНК-

ЛЕКСНОЙ ФУНКЦИИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЛИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ НЕЗАВИСИМОГО ПЕРЕМЕННОГО

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПОСТОЯННОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ СЛОЖНОЙ ФУНКЦИИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИОНАЛА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОРЯДКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ АФФИННОЙ СВЯЗНОСТИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОЕКТИВНОЙ СВЯЗНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЕВКЛИДА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ

ЦИАЛЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

ЛИНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС ӨЗГӨРҮЛМӨНҮН ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

ТУРАКТУУ ЧОНДУКТУН ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

КӨБӨЙТҮНДҮНҮН ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

СКАЛЯРДЫК ТАЛААНЫН ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

ТАТААЛ ФУНКЦИЯНЫН ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

ФУНКЦИОНАЛДЫН ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

ТҮРДҮҮ ТАРТИПТЕГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДАР

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ (геометриялык түспөлдөрдү чексиз кичине чондуктардын методдору менен окутуучу геометриянын бөлүмү).

АФФИДИК БАЙЛАНЫШТУУЛУКТУН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯСЫ

ПАРАБОЛАЛЫК ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ

ПРОЕКЦИЯЛУУ БАЙЛАНЫШТУУ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ

СИМПЛЕКСТИК ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ

ЕВКЛИДДИН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯСЫ

ЭЛЛИПСТИК ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРОЦЕССА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ФОРМА

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ЭСЕПТӨӨЛӨР

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК БЕЛГИЛӨӨ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕ (көз каранды эмес чондукту, izdeluyчу функцияны жана анын ар кандай тартиптеги туундуларды камтыган тендеме).

ТОЛУК ДИФФЕРЕНЦИАЛДАГЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТУЮНТМАЛАР

ЖОГОРКУ ТАРТИПТЕГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕЛЕР

ПРОЦЕССИН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ЗАКОНУ

БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН (БӨЛҮНҮШТҮН) ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ЗАКОНУ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ОПЕРАТОР (дифференциялоо амалы $\frac{d}{dx}$ ж. б.,

м.: $D(x^2) = 2x$, $D(\ln x) = \frac{1}{x}$

ж. б.).

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ПРОЦЕСС

ДИФФЕРЕНЦИАТОР (ийри сызыкка анын кандайдыр бир точкасында, жаныма жүргүзүүчү математикалык аспап).

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ (графикалык жол менен

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИОГРАФ

ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ВЕ'КТОРА
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ВЕ'КТОРНОЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ВЕ'КТОРНОЙ ФУ'НКЦИИ

ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
п-КРА'ТНОЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ДРО'БИ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ИНТЕГРА'ЛА
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ИНТЕГРА'ЛА ПО ПАРА'-
МЕТРУ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКОЙ
ФУ'НКЦИИ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
НЕЯ'ВНОЙ ФУ'НКЦИИ

ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ОБРА'ТНОЙ ФУНКЦИИ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ОБЪЕ'МНОЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ПОКАЗА'ТЕЛЬНОЙ
ФУ'НКЦИИ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕ'НИЮ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ПО О'БЛАСТИ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕ'НИЯ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
РЯДО'В
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
СЛО'ЖНОЙ ФУ'НКЦИИ

берилген функциянын
туундусунун графигин
чийүүчү аспап).
ДИФФЕРЕНЦИАЛОО
(туундусун табуу).
ВЕКТОРДУ ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО
ВЕКТОРДУК ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО
ВЕКТОРДУК ФУНКЦИЯ-
НЫ ДИФФЕРЕНЦИЯ-
ЛОО
п-ИРЕТ ДИФФЕРЕНЦИЯ-
ЛОО
БӨЛЧӨКТҮ ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО
ИНТЕГРАЛДЫ ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛОО
ИНТЕГРАЛДЫ ПАРАМЕТ-
РИ БОЮНЧА ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛОО
ЛОГАРИФМДИК ФУНК-
ЦИИНЫ ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО
АЙКЫН ЭМЕС ФУНКЦИЯ-
НЫ ДИФФЕРЕНЦИЯ-
ЛОО
ТЕСКЕРИ ФУНКЦИЯНЫ
ДИФФЕРЕНЦИЯЛОО
КӨЛӨМДҮК ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО
КӨРСӨТКҮЧТҮҮ ФУНК-
ЦИИНЫ ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО
БАГЫТ БОЮНЧА ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛОО
ОБЛАСТЬ БОЮНЧА ДИФ-
ФЕРЕНЦИЯЛОО
КӨБӨЙТҮНДҮНҮ ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛОО
КАТАРЛАРЫ ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО
ТАТААЛ ФУНКЦИЯНЫ
ДИФФЕРЕНЦИЯЛОО

ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
СТЕПЕ'ННОГО РЯ'ДА
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВАНИЕ
ФУ'НКЦИИ ЗА'ДАННОЙ
ПАРАМЕТРИ'ЧЕСКИ
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМАЯ
ГРАНИ'ЦА
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМАЯ
ПОВЕ'РХНОСТЬ
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМАЯ
ФУ'НКЦИЯ

ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМОЕ
МНОГООБРА'ЗИЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМОЕ
ОТОБРАЖЕ'НИЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМОЕ
ПО'ЛЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМОЕ
ПРЕОБРАЗОВА'НИЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМОСТЬ

ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМОСТЬ
ФУ'НКЦИИ

ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМЫЙ
РЯД
ДИФФЕРЕНЦИ'РУЕМЫЙ
ФУНКЦИОНА'Л
ДИЭРДА
ДЛИНА'
ДЛИНА' ВЕ'КТОРА
ДЛИНА' ВИ'ТКА ВИНТО-
ВО'П ЛИ'НИИ
ДЛИНА' ВОЛНЫ' СИНУ-
СОИДЫ
ДЛИНА' ДУГИ' В ПОЛЯ'Р-

ДАРАЖАЛУУ КАТАРДЫ
ДИФФЕРЕНЦИЯЛОО
ПАРАМЕТРДИК ТҮРДӨ
БЕРИЛГЕН ФУНКЦИЯ-
НЫ ДИФФЕРЕНЦИЯЛОО
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ ЧЕК

ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ БЕТ
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ ФУНКЦИЯ (туундуга
ээ болуучу функция).
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ КӨП ТҮСПӨЛДҮК
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ ЧАГЫЛТУУ
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ ТАЛАА
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУЛУК (туундуга ээ бо-
луучулук).

ФУНКЦИЯНЫН ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛАНУУЧУЛУ-
ГУ (бир аргументтүү $y =$
 $=f(x)$ функциясынын $x =$
 $=x_0$ точкасында туундуга
ээ болушу, б. а.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

пределинин табылышы).
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ КАТАР
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУУ-
ЧУ ФУНКЦИОНАЛ
ДИЭРДА
УЗУНДУК
ВЕКТОРДУН УЗУНДУГУ
БУРАЛМА СЫЗЫКТЫН
ОРОМУНУН УЗУНДУГУ
СИНУСОИДА ТОЛКУНУ-
НУН УЗУНДУГУ
УЮЛДУК КООРДИНАТА-

НЫХ КООРДИНАТАХ
ДЛИНА' ДУГИ' ГИПЕРБО-
ЛЫ
ДЛИНА' ДУГИ' ГИПО-
ЦИКЛОИДЫ

ДЛИНА' ДУГИ' ДЕКА'Р-
ТОВА ЛИСТА'

ДЛИНА' ДУГИ' КАРДИО-
ДЫ
ДЛИНА' ДУГИ' КРИВО'И

ДЛИНА' ДУГИ' ЛОГАРИФ-
МИЧЕСКОИ СПИРАЛИ

ДЛИНА' ДУГИ' ЛЕМНИ-
СКАТЫ
ДЛИНА' ДУГИ' ОКРУЖ-
НОСТИ
ДЛИНА' ДУГИ' ПАРАБО-
ЛЫ

ДЛИНА' ДУГИ' ПЛОСКОЙ
ЛИНИИ
ДЛИНА' ДУГИ' ПРОСТРАН-
СТВЕННОЙ ЛИНИИ
ДЛИНА' ДУГИ' СПИРАЛИ'
АРХИМЕДА

ДЛИНА' ДУГИ' ЦЕПНО'И
ЛИНИИ

ДЛИНА' ДУГИ' ЦИКЛОИ-
ДЫ
ДЛИНА' ДУГИ' ЭЛЛИПСА

ДЛИНА' ДУГИ' ЭПИЦИК-
ЛОИДЫ

ДОАКСИОМАТИЧЕСКИЙ

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ВЕ-
РОЯТНОСТЬ

ЛАРДАГЫ ЖААНЫН
УЗУНДУГУ
ГИПЕРБОЛА ЖААСЫ-
НЫН УЗУНДУГУ
ГИПОЦИКЛОИДАНЫН
ЖААСЫНЫН УЗУНДУ-
ГУ

ДЕКАРТТЫН ЖАЛБЫ-
РАКЧАСЫНЫН ЖАА-
СЫНЫН УЗУНДУГУ
КАРДИОДАНЫН ЖАА-
СЫНЫН УЗУНДУГУ
ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ЖАА-
СЫНЫН УЗУНДУГУ
ЛОГАРИФМДИК СПИ-
РАЛДЫН ЖААСЫНЫН
УЗУНДУГУ

ЛЕМНИСКАТАНЫН ЖАА-
СЫНЫН УЗУНДУГУ
АЙЛАНАНЫН ЖААСЫ-
НЫН УЗУНДУГУ
ПАРАБОЛАНЫН ЖААСЫ-
НЫН УЗУНДУГУ
ТЕГИЗДИКТЕГИ ИЙРИ
СЫЗЫКТЫН УЗУНДУГУ
МЕЙКИНДИКТЕГИ СЫ-
ЗЫКТЫН УЗУНДУГУ
АРХИМЕДДИН СПИРА-
ЛЫНЫН ЖААСЫНЫН
УЗУНДУГУ

УЗДУКСУЗ СЫЗЫКТЫН
ЖААСЫНЫН УЗУНДУ-
ГУ

ЦИКЛОИДАНЫН ЖАА-
СЫНЫН УЗУНДУГУ
ЭЛЛИПСТИН ЖААСЫ-
НЫН УЗУНДУГУ
ЭПИЦИКЛОИДАНЫН
ЖААСЫНЫН УЗУНДУ-
ГУ

АКСИОМАТИКАГА ЧЕ-
ЧЕПИНКИ
ИШЕНИМДУУ ЫКТЫ-
МАЛДЫК

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРА-
НИЦА
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИН-
ТЕРВАЛ
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КОЭФ-
ФИЦИЕНТ
ДОДЕКАЭДР

ДОЗВОЛИТЕЛЬНОСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
АРИФМЕТИЧЕСКОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
КЛАССИЧЕСКОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
КОНСТРУКТИВНОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
МЕТОДОМ ДЕДУКЦИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
МЕТОДОМ ИНДУКЦИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ОТ ПРОТИВНОГО
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ПОСРЕДСТВОМ НАЛО-
ЖЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ МНО-
ЖЕСТВА
ДОПОЛНЕНИЕ ОРТОГО-
НАЛЬНОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ ТОПОЛО-
ГИЧЕСКОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДУГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПЛОСКОСТЬ

ИШЕНИМДУУ ЧЕК

ИШЕНИМДУУ ИНТЕРВАЛ

ИШЕНИМДУУ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ

ДОДЕКАЭДР (он эки гран-
дык, туура көп грандык-
тарга таандык болгон беш
типтеги көп грандыктар-
дын бири).

ЖОЛ БЕРҮҮЧҮЛҮК

ДАЛИЛДӨӨ

АРИФМЕТИКАЛЫК ДА-
ЛИЛДӨӨ

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ДА-
ЛИЛДӨӨ

КЛАССИКАЛЫК ДАЛИЛ-
ДӨӨ

ЭН АЙКЫН ДАЛИЛДӨӨ

ДЕДУКЦИЯ МЕТОДУ МЕ-
НЕН ДАЛИЛДӨӨ

ИНДУКЦИЯ МЕТОДУ МЕ-
НЕН ДАЛИЛДӨӨ

КАРШЫСЫНАН ДАЛИЛ-
ДӨӨ

БЕТТЕШТИРҮҮ ЖОЛУ
МЕНЕН ДАЛИЛДӨӨ

КӨПТҮКТҮН ТОЛУКТОО-
ЧУСУ

ОРТОГОНАЛДЫК ТОЛУК-
ТООЧ

ТОПОЛОГИЯЛЫК ТО-
ЛУКТООЧ

КОШУМЧА ЖАА

КОШУМЧА ЫКТЫМАЛ-
ДЫК

КОШУМЧА СЫЗЫК

КОШУМЧА ТЕГИЗДИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО-
 ВЕРХНОСТЬ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 ИССЛЕДОВАНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 МНОЖЕСТВО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 ОБОЗНАЧЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 СВОЙСТВО
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 СООТНОШЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 УСЛОВИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ИНТЕРВАЛ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 КЛАСС ДИВИЗОРОВ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 МИНОР
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 МНОЖИТЕЛЬ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 МОДУЛЬ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ОТРЕЗОК
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ПРЕДЕЛ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 РАНГ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ЧЛЕН
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 УГОЛ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ЭЛЕМЕНТ
 ДОПУСТИМАЯ КРИВАЯ
 ДОПУСТИМАЯ СИСТЕМА
 КООРДИНАТ
 ДОПУСТИМАЯ ПОДГРУППА
 ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

КОШУМЧА БЕТ
 КОШУМЧА ИЗИЛДӨӨ
 КОШУМЧА КӨПТҮК
 КОШУМЧА БЕЛГИЛӨӨ
 КОШУМЧА КАСИЕТ
 КОШУМЧА БАЙЛАНЫШ
 КОШУМЧА ШАРТ
 КОШУМЧА ИНТЕРВАЛ
 ДИВИЗОРЛОРДУН КО-
 ШУМЧА КЛАССЫ
 КОШУМЧА МИНОР
 КОШУМЧА КӨБӨЙТҮҮЧҮ
 КОШУМЧА МОДУЛЬ
 КОШУМЧА КЕСИНДИ
 КОШУМЧА ПРЕДЕЛ
 КОШУМЧА РАНГ
 КОШУМЧА МҮЧӨ
 КОШУМЧА БУРЧ
 КОШУМЧА ЭЛЕМЕНТ
 ЖОЛ БЕРИЛҮҮЧҮ ИЯРИ
 СЫЗЫК
 ЖОЛ БЕРИЛҮҮЧҮ КООР-
 ДИНАТАЛАР СИСТЕ-
 МАСЫ
 ГРУППАНЫН ЖОЛ БЕ-
 РИЛҮҮЧҮ БӨЛҮГҮ
 ЖОЛ БЕРИЛГЕН МААНИ.

ДОПУСТИМОЕ ИЗМЕНЕ-
 НИЕ
 ДОПУСТИМОЕ ПОДКОЛЬ-
 ЦО
 ДОПУСТИМЫЕ ПРЕОБРА-
 ЗОВАНИЯ
 ДОПУСТИМЫЙ АВТОМОР-
 ФИЗМ
 ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ
 ДОСТАТОЧНО МАЛОЕ
 ЗНАЧЕНИЕ
 ДОСТАТОЧНОСТЬ
 ДОСТАТОЧНЫЙ ПРИЗНАК
 ДОСТИЖИМЫЕ ТОЧКИ
 ДОСТОВЕРНОЕ СОБЫ-
 ТИЕ

ДРОБНАЯ ВЕЛИЧИНА

ДРОБНАЯ СТЕПЕНЬ
 ДРОБНАЯ ФУНКЦИЯ
 ДРОБНО-ЛИНЕЙНАЯ
 ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
 ДРОБНО-ЛИНЕЙНАЯ
 ФУНКЦИЯ
 ДРОБНО-ЛИНЕЙНОЕ
 ОТОБРАЖЕНИЕ
 ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫЕ
 ПОДСТАНОВКИ
 ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬ-
 НОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
 ДРОБНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДРОБЬ

ЖОЛ БЕРИЛГЕН ӨЗГӨ-
 РУШ
 МЕЙКИНДИКТИН ЖОЛ
 БЕРИЛГЕН БӨЛҮГҮ
 ЖОЛ БЕРИЛҮҮЧҮ ӨЗ-
 ГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР
 ЖОЛ БЕРИЛҮҮЧҮ АВТО-
 МОРФИЗМ
 ЖЕТИШҮҮ ШАРТ
 ЖЕТИШЕРЛИК КИЧИНЕ
 МААНИ
 ЖЕТИШТҮҮЛҮК
 ЖЕТИШТҮҮ БЕЛГИ
 ЖЕТИШҮҮГӨ МҮМКҮН
 БОЛГОН ТОЧКАЛАР
 ЧЫНДЫК ОКУЯ (берилген
 шарттардын бүткүл комп-
 лекси аткарылганда бел-
 гилүү бир А окуясынын
 аткарылбай койбостугу).
 БӨЛЧӨКТҮҮ ЧОНДУК
 (бөлчөк аркылуу туюнтул-
 ган чондук).
 БӨЛЧӨКТҮҮ ДАРАЖА
 БӨЛЧӨКТҮҮ ФУНКЦИЯ
 БӨЛЧӨКТҮҮ-СЫЗЫКТҮҮ
 ИРРАЦИОНАЛДУУЛУК
 БӨЛЧӨКТҮҮ-СЫЗЫКТҮҮ
 ФУНКЦИЯ
 БӨЛЧӨКТҮҮ-СЫЗЫКТҮҮ
 ЧАГЫЛТУУ
 БӨЛЧӨКТҮҮ-СЫЗЫКТҮҮ
 ОРДУНА КОЮУЛАР
 БӨЛЧӨКТҮҮ-РАЦИО-
 НАЛДУУ ТУЮНТМА
 БӨЛЧӨКТҮҮ КӨРСӨТ-
 КҮЧТӨР
 БӨЛЧӨК (кандайдыр бир
 узундуктун же чондуктун
 канча бөлүгүнүн үлүшү
 алынгандыгынын символ-
 дук түрдө жазылышы, м.:
 $\frac{3}{5}$ деген жазуу белгилүү

ДУАЛЬНОЕ (сопряжённое)
ПРОСТРАНСТВО
ДУГА
ДУГА КРИВОЙ

ДУГОВАЯ СЕКУНДА
ДУГОВОЙ ГРАДУС
ДУГОВОЙ ДВУГОЛЬНИК
ДУГОВОЙ РАДИАН
ДУГОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
ДЮЖИНА

ДЮИМ

ЕГИПЕТСКАЯ СИСТЕМА
СЧИСЛЕНИЯ
ЕГИПЕТСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК
ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЯ

ЕДИНИЦА
ЕДИНИЦА ГРУППЫ
ЕДИНИЦА ДУГ
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ЕДИНИЦА КОЛЬЦА
ЕДИНИЦА МАСШТАБА
ЕДИНИЦА МЕР
ЕДИНИЦА МЕРЫ ПО-
ВЕРХНОСТИ
ЕДИНИЦА РАДИАНА
ЕДИНИЧНАЯ ГРУППА
ЕДИНИЧНАЯ МАТРИЦА

ЕДИНИЧНАЯ МЕТРА

ЕДИНИЧНАЯ ОКРУЖ-
НОСТЬ

бир бүтүндү беш бара-
бар бөлүккө бөлүп, анын 3
үлүшүн алгандыкты туюн-
тат).

ДУАЛДЫК (түйүндөш)
МЕЙКИНДИК
ЖАА
ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ЖАА-
СЫ
ЖААЛЫК СЕКУНДА
ЖААЛЫК ГРАДУС
ЖААЛЫК ЭКИ БУРЧТУК
ЖААНЫН РАДИАНЫ
ЖААЛЫК ҮЧ БУРЧТУК
ДЮЖИНА (он эки—бир
дюжина).
ДЮИМ (узундуктун чени).

Е

ЕГИПЕТТИК ЭСЕПТӨӨ
СИСТЕМАСЫ
ЕГИПЕТТИК ҮЧ БУРЧТУК

ТАЛААНЫН ЖАЛПЫ
ТЕОРИЯСЫ
БИР (бирдик).
ГРУППАНЫН БИРДИГИ
ЖААНЫН БИРДИГИ
ЧЕНӨӨНҮН БИРДИГИ
ШАКЕКЧЕНИН БИРДИГИ
МАСШТАБ БИРДИГИ
ӨЛЧӨӨ БИРДИГИ
БЕТТИН ӨЛЧӨМҮНҮН
БИРДИГИ
РАДИАН БИРДИГИ
БИРДИК ГРУППА
БИРДИК МАТРИЦА (баш-
кы диагоналдагы элемент-
тери жалаң 1 болгон мат-
рица).
БИРДИК ЧЕН (ченөөнүн,
өлчөөнүн бирдиги).
БИРДИК АЙЛАНА (ради-
усу бирге барабар болуп,
борбору координаталар

ЕДИНИЧНАЯ ОШИБКА
ЕДИНИЧНАЯ ПРЯМАЯ
ЕДИНИЧНАЯ СФЕРА

ЕДИНИЧНАЯ ТОЧКА

ЕДИНИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

ЕДИНИЧНЫЙ ВЕКТОР

ЕДИНИЧНЫЙ ВЕКТОР
КАСАТЕЛЬНОЙ
ЕДИНИЧНЫЙ ИДЕАЛ
ЕДИНИЧНЫЙ ИМПУЛЬС
ЕДИНИЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

ЕДИНИЧНЫЙ КВАДРАТ

ЕДИНИЧНЫЙ КРУГ

ЕДИНИЧНЫЙ НОРМАЛЬ

ЕДИНИЧНЫЙ ОПЕРАТОР

башталмасы болгон айла-
на).

БИРДИК КАТАЛЫК
БИРДИК ТҮЗ СЫЗЫК
БИРДИК СФЕРА (борбору
координаталар башталма-
сы болуп, радиусу бир
болгон сфера).

БИРДИК ТОЧКА (сандык
октун 1 санына туура ке-
лүүчү точкасы).

БИРДИК ФУНКЦИЯ
(дельта — функцияны ин-
тегралдаганда

$$e(x) = \int_{-\infty}^x \delta(t) dt =$$

$$= \begin{cases} 0 & (-\infty < x < 0) \\ 1 & (0 < x < \infty) \end{cases}$$

бирдик функция келип чы-
гат).

БИРДИК ВЕКТОР (модулу
бирге барабар вектор).
ЖАНЫМАНЫН БИРДИК
ВЕКТОРУ

БИРДИК ИДЕАЛ
БИРДИК ИМПУЛЬС
БИРДИК ИНТЕРВАЛ
($(-1, 1)$ интервалы).

БИРДИК КВАДРАТ (жагы
бирге барабар квадрат).

БИРДИК ТЕГЕРЕК (бор-
бору координаталар баш-
талмасында болуп, ради-
усу бир болгон тегерек).

БИРДИК НОРМАЛЬ (нор-
маль боюнча багытталып,
узундугу бир бирдикке ба-
рабар болгон вектор).

БИРДИК ОПЕРАТОР
(функцияны эч өзгөрүүсүз
калтыруучу оператор).

ЕДИНИЧНЫЙ РАДИУС

ЕДИНИЧНЫЙ СИМПЛЕКС
ЕДИНИЧНЫЙ СКАЧОК

ЕДИНИЧНЫЙ ТЕНЗОР
ЕДИНИЧНЫЙ ШАР

ЕДИНИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ЕДИНИЧНЫЙ ЭНДОМОР-
ФИЗМ

ЕДИНООБРАЗИЕ
ЕДИНЬИ ОТРЕЗОК
ЕДИНСТВЕННОСТЬ
ЕДИНСТВЕННОСТЬ
АСИМПТОТИЧЕСКО-
ГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОСТЬ КОН-
ФОРМНОГО ОТОБРАЖЕ-
НИЯ
ЕДИНСТВЕННОСТЬ ОС-
ТАТКА
ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕ-
ШЕНИЯ

ЕДИНСТВЕННОСТЬ СООТ-
ВЕСТВИЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ
ЕДИНСТВЕННЫЙ КОН-
ТУР

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ
ЕСТЕСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА ФУНКЦИИ
ЕСТЕСТВЕННАЯ ОБЛАСТЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФУНКЦИИ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ КРАЕ-
ВЫЕ УСЛОВИЯ

БИРДИК РАДИУС (узунду-
гу бир бирдикке барабар
радиус).

БИРДИК СИМПЛЕКС
БИРДИК СЕКИРИШ (бир-
ге айырмалануу).

БИРДИК ТЕНЗОР
БИРДИК ШАР (борбору
координаталар башталма-
сы болуп, радиусу бир
болгон шар).

БИРДИК ЭЛЕМЕНТ
БИРДИК ЭНДОМОР-
ФИЗМ

БИР ТҮРДҮҮЛҮК
ЖАЛПЫ КЕСИНДИ
ЖАЛГЫЗДЫК
АСИМПТОТАЛЫК АЖЫ-
РАЛЫШТЫН ЖАЛГЫЗ-
ДЫГЫ

КОНФОРМДУК ЧАГЫЛ-
ТУУНУН ЖАЛГЫЗДЫ-
ГЫ
КАЛДЫКТЫН ЖАЛГЫЗ-
ДЫГЫ
ЧЫГАРЫЛЫШТЫН ЖАЛ-
ГЫЗДЫГЫ (тамырдын
жалгыздыгы).

ТУУРА КЕЛҮҮЧҮЛҮКТҮН
ЖАЛГЫЗДЫГЫ
ЖАЛГЫЗ (бирден бир).
ЖАЛГЫЗ КОНТУР

ЖАЛГЫЗ ЭЛЕМЕНТ

ОБЛАСТТЫН ТАБИГЫЙ
ЧЕГИ
ФУНКЦИЯНЫН ТАБИ-
ГЫЙ ЧЕГИ
ФУНКЦИЯНЫН ТАБИ-
ГЫЙ АНЫКТАЛГАН ОБ-
ЛАСТЫ
ТАБИГЫЙ ЧЕКТИК
ШАРТТАР

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРЯ-
ДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КО-
МАНД
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК

ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА

ЖОРДАНОВА ДУГА КРИ-
ВОЙ
ЖОРДАНОВА ЛИНИЯ
ЖОРДАНОВА НОРМАЛЬ-
НАЯ ФОРМА

ЗАВИСИМАЯ ВЕЛИЧИНА

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕН-
НАЯ
ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА

ЗАВИСИМОСТЬ
ЗАВИСИМЫЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЫ
ЗАВИСИМЫЕ СЛУЧАЙ-
НЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
ЗАВИСИМЫЕ СОБЫТИЯ
ЗАВИСИМЫЙ ПРИЗНАК
ЗАДАНИЕ ЯВНОЕ
ЗАДАННАЯ СТЕПЕНЬ
ТОЧНОСТИ
ЗАДАННАЯ ФУНКЦИЯ
ЗАДАННОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ
ЗАДАННОЕ УРАВНЕНИЕ
ЗАДАННЫЙ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛ

КОМАНДАНЫН АТКАРЫ-
ЛЫШЫНЫН УДААЛА-
ШТЫК ИРЕТИ
ТАБИГЫЙ ҮЧ БУРЧТУК

Ж

КЫЗЫКТУУ (турмуштук)
МАТЕМАТИКА
ЖОРДАНДЫН ИЙРИ СЫ-
ЗЫГЫНЫН ЖААСЫ
ЖОРДАНДЫН СЫЗЫГЫ
ЖОРДАНДЫН НОРМАЛ-
ДЫК ФОРМАСЫ

З

КӨЗ КАРАНДЫ ЧОНДУК
(башка бир чондукка ка-
рата өзгөрүп туруучу чон-
дук).

КӨЗ КАРАНДЫ ӨЗГӨ-
РУЛМӨ

КӨЗ КАРАНДЫ СИСТЕМА
(тендемелеринин бири
калгандарынын натыйжа-
сы болуучу система).

КӨЗ КАРАНДЫЛЫК
КӨЗ КАРАНДЫ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛДАР

КӨЗ КАРАНДЫ КОКУ-
СТУК ЧОНДУКТАР
КӨЗ КАРАНДЫ ОКУЯЛАР
КӨЗ КАРАНДЫ БЕЛГИ
АЙКЫН БЕРИЛИШ
ТАКТЫКТЫН БЕРИЛГЕН
ДАРАЖАСЫ

БЕРИЛГЕН ФУНКЦИЯ
БЕРИЛГЕН БАГЫТ

БЕРИЛГЕН ТЕНДЕМЕ
БЕРИЛГЕН ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛ

ЗАДАННЫЙ ИНТЕГРАЛ
ЗАДАЧА
ЗАДАЧА АПОЛЛОНИЯ

ЗАДАЧА БЕРНУЛЛИ

ЗАДАЧА ГИЛЬБЕРТА

ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ

ЗАДАЧА ИНТЕГРИРОВА-
НИЯ ПО ВРЕМЕНИ

ЗАДАЧА КОШИ

ЗАДАЧА НА ВЫЧИТАНИЕ

ЗАДАЧА НА ДВИЖЕНИЕ

ЗАДАЧА НА ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО

ЗАДАЧА НА МАКСИМУМ

ЗАДАЧА НА МИНИМУМ

ЗАДАЧА НА ПОСТРОЕНИЕ

ЗАДАЧА НА ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

ЗАДАЧА НА ПРОСТОЕ

ТРОЙНОЕ ПРАВИЛО

ЗАДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

ЗАДАЧА ОБ УДВОЕНИИ
КУБА

ЗАДАЧА О ДВИЖЕНИИ
ДВУХ ТЕЛ

ЗАДАЧА О ДВИЖЕНИИ
ТРЕХ ТЕЛ

ЗАДАЧА О МИНИМАЛЬ-
НОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВРАЩЕНИЯ

ЗАДАЧА О НАИБОЛЬШИХ
И НАИМЕНЬШИХ ЗНА-
ЧЕНИЯХ

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕННАЯ

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

ЗАДАЧА О СОБСТВЕН-

БЕРИЛГЕН ИНТЕГРАЛ
МАСЕЛЕ
АПОЛЛОНИИДИН МАСЕ-
ЛЕСИ

БЕРНУЛЛИНИН МАСЕ-
ЛЕСИ

ГИЛЬБЕРТИН МАСЕЛЕ-
СИ

ДИРИХЛЕНИН МАСЕЛЕ-
СИ

УБАКЫТ БОЮНЧА ИНТЕ-
ГРАЛДОО МАСЕЛЕСИ

КОШИНИН МАСЕЛЕСИ

КЕМИТҮҮГӨ МАСЕЛЕ

КЫЙМЫЛГА МАСЕЛЕ

ДАЛИЛДӨӨГӨ МАСЕЛЕ

МАКСИМУМГА МАСЕЛЕ

МИНИМУМГА МАСЕЛЕ

ТҮЗҮҮГӨ МАСЕЛЕ

ПРОПОРЦИЯЛАШ БӨ-
ЛУҮГӨ МАСЕЛЕ

ЖӨНӨКӨЙ ҮЧТҮК ЭРЕ-

ЖЕГЕ МАСЕЛЕ

КАЙРАДАН ТУЮНТУУ

МАСЕЛЕСИ

КУБДУ ЭКИ ЭСЕЛЕНТҮҮ-

НУН МАСЕЛЕСИ

ЭКИ НЕРСЕНИН КЫП-

МЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ МА-

СЕЛЕ

ҮЧ НЕРСЕНИН КЫЙМЫ-

ЛЫ ЖӨНҮНДӨГҮ МА-

СЕЛЕ

АЙЛАНУУДАН ТҮЗҮЛҮҮ-

ЧУ МИНИМАЛДЫК БЕТ

ЖӨНҮНДӨГҮ МАСЕЛЕ

ЭН ЧОН ЖАНА ЭН КИЧИ-

НЕ МААНИЛЕР ЖӨ-

НҮНДӨГҮ МАСЕЛЕ

АНЫКТАЛГАН МАСЕЛЕ

БАШТАЛГЫЧ ШАРТТАР-

ДЫ ТАБУУ МАСЕЛЕСИ

ӨЗДҮК МААНИЛЕР ЖӨ-

НЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
ЗАДАЧА О ТРИСЕКЦИИ
УГЛА

ЗАДАЧА ОТДЕЛЕНИЯ
КОРНЕЙ

ЗАДАЧА ОТОБРАЖЕНИЯ

ЗАДАЧА ПРИКЛАДНАЯ

ЗАДАЧА РЕГРЕССИИ

ЗАДАЧА С НАЧАЛЬНЫМИ
ДАНЫМИ

ЗАДАЧА УНИФОРМИЗА-
ЦИИ

ЗАДАЧА ЭЛЕМЕНТАРНОЙ
ГЕОМЕТРИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРО-
ТИВНОГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФОР-
МУЛА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРО-
ВЕРКА

ЗАКОН АРХИМЕДА

ЗАКОН АССОЦИАТИВНО-
СТИ

ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ
ЗАКОН ДВОИСТВЕННО-

СТИ

ЗАКОН КОММУТАТИВНО-
СТИ

ЗАКОН КОМПОЗИЦИИ

ЗАКОН МАЛЫХ ЧИСЕЛ

ЗАКОН ОБРАТИМОСТИ
ГРУПП

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

ЗАКОН ПРЕОБРАЗОВА-
НИЯ

ЗАКОН СИММЕТРИИ

НҮНДӨ МАСЕЛЕ
БУРЧТУУ БАРАБАР ҮЧ
БӨЛҮККӨ БӨЛҮҮ МА-
СЕЛЕСИ

ТАМЫРДЫ БӨЛҮП АЛУУ
МАСЕЛЕСИ

ЧАГЫЛТУУ МАСЕЛЕСИ

ПРАКТИКАДА КОЛДОНУ-
ЛУУЧУ МАСЕЛЕ

РЕГРЕССИЯНЫН МАСЕЛЕ-
СИ

БАШТАЛГЫЧ ШАРТТА-
РЫ БАР МАСЕЛЕ

УНИФОРМИЗАЦИЯЛОО
МАСЕЛЕСИ

ЭЛЕМЕНТАРДЫК ГЕО-
МЕТРИЯНЫН

МАСЕЛЕСИ

КАРАМА-КАРШЫ КОР-
ТУНДУ ЧЫГАРУУ

КОРТУНДУ

АКЫРКЫ ЖЫЙЫНТЫК-
ТООЧУ ФОРМУЛА

АКЫРКЫ ЖЫЙЫНТЫК-
ТООЧУ ТЕКШЕРҮҮ

АРХИМЕДДИН ЗАКОНУ

АССОЦИАТИВДҮҮЛҮК

(топтоштуруучулук) ЗА-

КОНУ

ЧОН САНДАР ЗАКОНУ

ЭКИЛТИК ЗАКОНУ

КОММУТАТИВДҮҮЛҮК
ЗАКОНУ

КОМПОЗИЦИЯ ЗАКОНУ

КИЧИНЕ САНДАР ЗАКО-

НУ

ГРУППАЛАРДЫН КАЛЫ-

БЫНА КЕЛҮҮЧҮЛҮК

ЗАКОНУ

ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛҮК

ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ ЗАКО-

НУ

СИММЕТРИЯ ЗАКОНУ

ЗАКО'Н СЛОЖЕ'НИЯ ВЕ-
РОЯТНОСТЕЙ
ЗАКО'Н СОБСТВЕННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ
ЗАКО'Н СОЧЕТА'ТЕЛЬНО-
СТИ
ЗАКО'Н ТРАНЗИТИВНО-
СТИ
ЗАКРУГЛЯ'ТЬ (ОКРУГ-
ЛЯ'ТЬ)
ЗАКРЫ'ТЫЙ ПРОМЕЖУ'-
ТОК
ЗАМЕ'НА ПЕРЕМЕ'ННЫХ
ЗАМЕ'НА ПЕРЕМЕ'ННЫХ В
ИНТЕГРА'ЛЕ
ЗАМЕЧА'ТЕЛЬНЫЕ ПРЕ-
ДЕЛЫ
ЗАМЕЧА'ТЕЛЬНЫЕ ТО'ЧКИ
ЗАМЕНИ'ТЕЛЬ ФУНДА-
МЕНТА'ЛЬНОЙ СИСТЕ'-
МЫ
ЗА'МКНУТАЯ ГРУППА
ЗА'МКНУТАЯ ЛИНИЯ
ЗА'МКНУТАЯ ОБЛАСТЬ
ЗА'МКНУТАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ
ЗА'МКНУТАЯ ПОДГРУППА
ЗА'МКНУТАЯ СИСТЕ'МА
ДИФФЕРЕНЦИА'ЛЬНЫХ
УРАВНЕ'НИЙ
ЗА'МКНУТАЯ СИСТЕ'МА
ФУНКЦИЙ
ЗА'МКНУТАЯ СФЕ'РА
ЗА'МКНУТАЯ ФИГУ'РА

ЫКТЫМАЛДЫКТАРДЫ
КОШУУ ЗАКОНУ
ӨЗДҮК МААНИЛЕР ЗА-
КОНУ
ТОПТОШТУРУУЧУЛУК
ЗАКОНУ
ТРАНЗИТИВДИК ЗАКОН
ТЕГЕРЕКТӨӨ (болжол-
доп алуу).
ЖАБЫК АРАЛЫК
ӨЗГӨРҮЛМӨЛӨРДҮ АЛ-
МАШТЫРУУ
ИНТЕГРАЛДАГЫ ӨЗГӨ-
РҮЛМӨНҮ АЛМАШТЫ-
РУУ
СОНУН ПРЕДЕЛДЕР
СОНУН ТОЧКАЛАР
ФУНДАМЕНТАЛДЫК СИ-
СТЕМАНЫ АЛМАШ-
ТЫРГЫЧ
ТУЮК ГРУППА
ТУЮК СЫЗЫК
ТУЮК ОБЛАСТЬ (бардык
пределдик точкалары
ичине алган область).
ТУЮК БЕТ (мейкиндикти
сырткы жана ички бөлүк-
төргө бөлүп туруучу, бир
байланыштуу бет).
ГРУППАНЫН ТУЮК БӨ-
ЛҮГҮ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕЛЕРДИН ТУ-
ЮК СИСТЕМАСЫ (диф-
ференциялдык тендеме-
ринин саны белгисиз
функциялардын санына
барабар болгон система).
ФУНКЦИЯЛАРДЫН ТУ-
ЮК СИСТЕМАСЫ
ТУЮК СФЕРА
ТУЮК ФИГУРА

ЗА'МКНУТАЯ ФО'РМУЛА
ЗА'МКНУТОЕ КОЛЬЦО'

ЗА'МКНУТОЕ МНО'ЖЕСТ-
ВО

ЗА'МКНУТОЕ ПОДПО'ЛЬЕ

ЗА'МКНУТОЕ ПО'ЛЕ

ЗА'МКНУТОЕ ПРОСТРАН-
СТВО

ЗА'МКНУТОЕ ЯДРО'

ЗА'МКНУТОСТЬ

ЗА'МКНУТЫЙ ИНТЕРВА'Л

ЗА'МКНУТЫЙ КВАДРАТ
РЕШЕ'ТКИ

ЗА'МКНУТЫЙ КОНТУР

ЗА'МКНУТЫЙ ОПЕРАТОР
ЗА'МКНУТЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕ-
ПИПЕД

ЗА'МКНУТЫЙ ПОЛИЭДР
ЗА'МКНУТЫЙ ПОЛУЦИ-
ЛИНДР

ЗА'МКНУТЫЙ ПРОМЕЖУ'-
ТОК

ЗА'МКНУТЫЙ ЦИКЛ

ЗА'МКНУТЫЙ ШАР

ЗАМЫКА'НИЕ МНО'ЖЕСТ-
ВА

ЗАМЫКАЮЩАЯ ЛО'МА-

ТУЮК ФОРМУЛА

ТУЮК АЛКАК (бардык
пределдин элементтерин
ичине алган алкак).

ТУЮК КӨПТҮК (предел-
дик точкаларынын бар-
дыгы өзүнө таандык бол-
гон көптүк).

ТАЛААНЫН ТУЮК БӨЛҮ-
ГҮ

ТУЮК ТАЛАА (бардык пре-
делдин элементтери өзүнү
таандык болгон талаа).

ТУЮК МЕЙКИНДИК (бар-
дык пределдик точкалары
өзүнө таандык болгон
мейкиндик).

ТУЮК ЯДРО

ТУЮКТУК

ТУЮК ИНТЕРВАЛ (учтары
да интервалга таандык
интервал).

ТОРЧОНУН ТУЮК КВАД-
РАТЫ

ТУЮК КОНТУР (тегиздикти
ички жана сырткы бөлүк-
төргө бөлүүчү туташ ксн-
тур).

ТУЮК ОПЕРАТОР

ТУЮК ПАРАЛЛЕЛЕПИ-
ПЕД

ТУЮК ПОЛИЭДР

ТУЮК ЖАРЫМ ЦИЛИНДР

ТУЮК АРАЛЫК

ТУЮК ЦИКЛ

ТУЮК ШАР

КӨПТҮКТҮН ТУЮКТА-
ЛЫШЫ (көптүктү туюк-
тоо).

НОЯ ЛИНИИ
ЗАМЫКАЮЩАЯ СТОРОНА
ЗАМЫКАЮЩИЙ ВЕКТОР

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗАДА-
ЧА
ЗЛОСТРЕНИИ ТОЧКА

ЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ
ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТ-
РОЙСТВО
ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТ-
РОЙСТВО

ЗАТУХАЮЩИЙ
ЗАФИКСИРОВАННОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ

ЗВЕЗДООБРАЗНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ

ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ ФУНК-
ЦИИ

ЗВЕЗДЧАТЫЙ ПЯТИ-
УГОЛЬНИК

ЗВЕНО' ЛО'МАННОЙ ЛИНИИ

ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕ-
НИЕ
ЗЕРКАЛЬНО-СИММЕТ-
РИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ЗНАК
ЗНАК АБСОЛЮТНОЙ ВЕ-
ЛИЧИНЫ

ЗНАК БОЛЬШЕ
ЗНАК ДВОИНО'И ПОДСТА-
НОВКИ

СЫНЫК СЫЗЫКТЫН ТУ-
ЮКТООЧУСУ
ТУЮКТООЧУ ЖАГЫ
ТУЮКТООЧУ ВЕКТОР (эки
вектордун суммасы болгон
вектор).

КЫЗЫКТУУ МАСЕЛЕ
УРЧУКТУН ТОЧКАСЫ, К.
ВОЗВРАТА ТОЧКА.

КЕЧИГУУЧУ ПОТЕНЦИАЛ

ЖАЗУУЧУ ТЕТИК (аспан).

ЭСКЕ ТУТУУЧУ ТЕТИК
(аспан).

БАСАНДООЧУ (ӨЧҮҮЧҮ)

ТАНДАЛЫП АЛЫНГАН
ӨЗБӨРБӨС МААНИ

ЖЫЛДЫЗ СЫМАЛ ОБ-
ЛАСТЬ

ЖЫЛДЫЗ СЫМАЛ ФУНК-
ЦИЯЛАР

ЖЫЛДЫЗ СЫМАЛ БЕШ
БУРЧТУК
СЫНЫК СЫЗЫКТЫН БӨ-
ЛУГУ

КУЗГУДӨ ЧАГЫЛТУУ

КУЗГУДӨ-СИММЕТРИЯ-
ЛУУ ТОЧКА
БЕЛГИ

АБСОЛЮТТУК ЧОНДУК-
ТУН БЕЛГИСИ (II)
ЧОНДУК БЕЛГИСИ (>)

ЭКИ ИРЕТ ОРДУНА КОЮУ
БЕЛГИСИ: ($\Sigma\Sigma$)

ЗНАК ДВОИНО'И СУММЫ

ЗНАК ДЕ'ИСТВИЯ
ЗНАК ДИФФЕРЕНЦИА'ЛА

ЗНАК ЗНАЧИТЕЛЬНО
БОЛЬШЕ

ЗНАК ИНТЕГРА'ЛА

ЗНАК КО'РНЯ
ЗНАК МЕ'НЬШЕ
ЗНАК НЕРА'ВЕНСТВА

ЗНАК ОПЕРА'ТОРА
ЗНАК ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

ЗНАК РА'ВЕНСТВА (=)
ЗНАК СУММИ'РОВАНИЯ (Σ)

ЗНАК ТОЖЕ'СТВЕННОГО
РА'ВЕНСТВА ($\equiv$)

ЗНАКОПЕРЕМЕ'ННАЯ
ГРУППА

ЗНАКОПЕРЕМЕ'ННАЯ
ФУНКЦИЯ

ЗНАКОПЕРЕМЕ'ННОЕ ОТО-
БРАЖЕНИЕ

ЗНАКОПЕРЕМЕ'ННОЕ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ

ЗНАКОПЕРЕМЕ'ННЫЙ ПО-
ЛИНОМ

ЗНАКОПЕРЕМЕ'ННЫЙ РЯД

ЗНАКОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЯД

ЗНАКОПОСТОЯ'ННЫЙ РЯД

ЭКИ ИРЕТ СУММАНЫН
БЕЛГИСИ ($\Sigma\Sigma$)
АМАЛДЫН БЕЛГИСИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫН
БЕЛГИСИ (d)

БИР КЫЙЛА ЧОНДУКТУН
БЕЛГИСИ (>>)
ИНТЕГРАЛДЫН БЕЛГИ-
СИ (f)

ТАМЫРДЫН БЕЛГИСИ ($\sqrt{\quad}$)
КИЧИНЕЛИК БЕЛГИ (<)
БАРАБАРСЫЗДЫК БЕЛ-
ГИ ($\neq$)

ОПЕРАТОРДУН БЕЛГИСИ
АНЫКТАГЫЧТЫН БЕЛ-
ГИСИ (| |)
БАРАБАРДЫК БЕЛГИ (=)
СУММАЛООНУН БЕЛГИ-
СИ (Σ)

ТЕНДЕШ БАРАБАР-
ДЫКТЫН БЕЛГИСИ ($\equiv$)

БЕЛГИСИ ӨЗГӨРҮҮЧҮ
ГРУППА

БЕЛГИСИ ӨЗГӨРҮП ТУ-
РУУЧУ ФУНКЦИЯ

БЕЛГИСИ ӨЗГӨРҮП ТУ-
РУУЧУ ЧАГЫЛТУУ

БЕЛГИСИ ӨЗГӨРҮП ТУ-
РУУЧУ КӨБӨЙТҮНДҮ

БЕЛГИСИ ӨЗГӨРҮП ТУ-
РУУЧУ ПОЛИНОМ
БЕЛГИСИ ӨЗГӨРҮП ТУ-
РУУЧУ КАТАР

ОҢ БЕЛГИЛУУ КАТАР
ТУРАКТУУ БЕЛГИЛУУ
КАТАР

ЗНАКОПОСТОЯНСТВО
ЗНАКОЧЕРЕДУЮЩИЙСЯ
РЯД

ЗНАМЕНАТЕЛЬ ДРОБИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ ПРОГРЕССИИ

ЗНАЧЕНИЕ КРАТНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНО-
ГО ОПЕРАТОРА
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
ЗОНАЛЬНАЯ ШАРОВАЯ
ФУНКЦИЯ

ИДЕАЛ
ИДЕАЛ АЛГЕБРЫ

ИДЕАЛ ГЛАВНЫЙ ПРА-
ВИЛЬНЫЙ
ИДЕАЛ ГРУППЫ
ИДЕАЛ ДВУСТОРОННИЙ
ИДЕАЛ ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНЫЙ
ИДЕАЛ ДОПУСТИМЫЙ
ИДЕАЛ ДРОБНЫЙ
ИДЕАЛ ДРОБНЫЙ ОБРА-
ТИМЫЙ
ИДЕАЛ ИДЕМПОТЕНТ-
НЫЙ

БЕЛГИСИ ТУРАКТУУЛУК
БЕЛГИСИ АЛМАШЫП ТУ-
РУУЧУ КАТАР (мүчөлө-
рүнүн белгиси бирде оң,
бирде терс болуп кезекте-
шип алмашып туруучу ка-
тар).

БӨЛЧӨКТҮН БӨЛҮМҮ (м.:
 $\frac{p}{q}$ бөлчөгүнүн бөлүмү q бо-
лот).

ПРОГРЕССИЯНЫН БӨЛҮ-
МУ, к. ГЕОМЕТРИЧЕС-
КАЯ ПРОГРЕССИЯ.
ЧЕТКИ МААНИ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ОПЕРА-
ТОРДУН МААНИСИ
МААНИЛҮҮ
МААНИ БЕРҮҮЧҮ ЦИФ-
РАЛАР
СОНУН КЕСИЛИШ
ЗОНАЛДЫК ШАРДЫК
ФУНКЦИЯ

И

ИДЕАЛ
АЛГЕБРАНЫН ИДЕАЛЫ
(a_i жана b_i алгебранын
белгилүү бир элементтери
болушуп, $\sum a_i b_i$ элемент-
теринен түзүлгөн көптүк).
БАШКЫ ТУУРА ИДЕАЛ

ГРУППАНЫН ИДЕАЛЫ
ЭКИ ЖАКТУУ ИДЕАЛ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ИДЕАЛ
ЖОЛ БЕРИЛҮҮЧҮ ИДЕАЛ
БӨЛЧӨКТҮҮ ИДЕАЛ
БӨЛЧӨКТҮҮ КАЙЫРМА-
ЛУУ ИДЕАЛ
ИДЕМПОТЕНТҮҮ ИДЕАЛ

ИДЕАЛ КОЛЬЦА

ИДЕАЛ ЛЕВЫЙ
ИДЕАЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ИДЕАЛ МНОГОМЕРНЫЙ
ИДЕАЛ НЕОДНОРОДНЫЙ

ИДЕАЛ НЕРАЗЛОЖИМЫЙ

ИДЕАЛ НИЛЬПОТЕНТНЫЙ
ИДЕАЛ ОДНОРОДНЫЙ
ИДЕАЛ ПОРОЖДЕННЫЙ

ИДЕАЛ РАЗВЕТВЛЕННЫЙ
ИДЕАЛ РАЗЛОЖИМЫЙ
ИДЕАЛ С ОДНИМ ДЕЛИ-
ТЕЛЕМ

ИДЕАЛОВ ТЕОРИЯ

ИДЕАЛЫ ВЗАИМНО ПРОС-
ТЫЕ

ИДЕАЛЫ НЕРАЗВЕТВЛЕН-
НЫЕ
ИДЕМПОТЕНТНАЯ МАТ-
РИЦА
ИДЕМПОТЕНТНОЕ ОТОБ-
РАЖЕНИЕ
ИДЕМПОТЕНТНЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ

АЛКАКТЫН ИДЕАЛЫ (м.:
 R алкагынын бөлүгүнөн тү-
зүлгөн A алкагы өзүнүн a
элементи менен бирге ga
түрүндөгү бардык элемент-
терди өз ичине камтыса,
(мындагы g, R алкагынын
ар кандай элементи), анда
 A алкагы R алкагынын сол
жаккы идеалы, A алкагы
өзүнүн a элементи менен
бирге ag түрүндөгү бардык
элементтерди тутса, A ал-
кагы R алкагынын оң жак-
кы идеалы болот).

СОЛ ЖАККЫ ИДЕАЛ
МАКСИМАЛДУУ ИДЕАЛ
КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ ИДЕАЛ
БИР ТҮРКҮН ЭМЕС ИДЕ-
АЛ
АЖЫРАТЫЛБООЧУ ИДЕ-
АЛ
НИЛЬПОТЕНТТҮҮ ИДЕАЛ
БИР ТҮРКҮН ИДЕАЛ
ЖАҢЫ ПАИДА БОЛГОН
ИДЕАЛ
ТАРМАКТАЛГАН ИДЕАЛ
АЖЫРАТЫЛУУЧУ ИДЕАЛ
БИР БӨЛҮҮЧҮСҮ БАР
ИДЕАЛ
ИДЕАЛДАРДЫН ТЕОРИЯ-
СЫ

ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ ИДЕ-
АЛДАР
ТАРМАКТАЛБАГАН ИДЕ-
АЛДАР
ИДЕМПОТЕНТТИК МАТ-
РИЦА
ИДЕМПОТЕНТТИК ЧА-
ГЫЛТУУ
ИДЕМПОТЕНТТИК ЭЛЕ-
МЕНТ

ИДЕМПОТЕНТНЫЙ ЭНДО-
МОРФИЗМ
ИВОЛЮТА
ИЗБЫТОК
ИЗБЫТОК СФЕРИЧЕСКИЙ

ИДЕМПОТЕНТТИК ЭНДО-
МОРФИЗМ
ИВОЛЮТА
ИЗБЫТОК (АРТЫКТЫК)
СФЕРАЛЫК АРТЫКТЫК

(сферанын бетинде жаткан үч чоң тегерек аркылуу түзүлгөн сфералык үч бурчтуктардын чокуларындагы А, В жана С бурчтарынын суммасы дайыма 180° тан чоң болот. Мында $A+B+C-180^\circ=\delta$ айырмасы — сфералык артыктык, аны сфералык эксцесс деп да коюшат).

ЧЫГАРУУ

ТАМЫРДАН ЧЫГАРУУ
(даражага көтөрүү амалына тескери алгебралык амал, м.: a санынан даражалуу тамырды чыгаруу n — даражасы ошол a га барабар болгон x санын табуу дегендикке жатат. Мында n — тамырдын көрсөткүчү a — тамыр алдындагы туюнтма (сан). Тамырдан чыгаруунун натый-

$$\text{жасын } x = \sqrt[n]{a}$$

деп белгиленет

да, ал тамыр же радикал деп аталат,

$$\sqrt[3]{8}=2; \sqrt[3]{81}=3;$$

$$\sqrt[5]{1024}=4; \sqrt[4]{169}=13).$$

ИЗГИБА'ЕМАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ
ИЗГИБА'ЕМОСТЬ
ИЗГИБА'ЕМОСТЬ КРИВО'И
ИЗГИБА'НИЕ
ИЗГИБА'НИЕ ПЛО'СКОСТИ

ИИИЛҮҮЧҮ БЕТ

ИИИЛҮҮЧҮЛҮК
ИИИИ СЫЗЫКТЫН ИИИ-
ЛҮҮЧҮЛҮГҮ
ИИҮҮ
ТЕГИЗДИКТИ ИИҮҮ

ИЗГИБА'НИЕ ПОВЕ'РХНОС-
ТИ
ИЗЛИ'ШНЕЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
ИЗЛО'МА ТО'ЧКИ

ИЗМЕЛЬЧЕ'НИЕ

ИЗМЕНЕ'НИЕ
ИЗМЕНЕ'НИЕ НЕПРЕРЫ'В-
НОЕ

ИЗМЕНЕ'НИЕ РА'ЗНОСТИ

ИЗМЕНЕ'НИЕ СКАЧКООБ-
РА'ЗНОЕ

ИЗМЕНЕ'НИЕ СУММЫ

ИЗМЕНЕ'НИЕ ФУНКЦИИ

ИЗМЕНЕ'НИЕ ЧА'СТНОГО

ИЗМЕРЕ'НИЕ

ИЗМЕРЕ'НИЕ ВЕЛИЧИ'Н
ИЗМЕРЕ'НИЕ МНОГОЧЛЕ'-
НА

ИЗМЕРЕ'НИЕ ОБЪЕМНОЕ

ИЗМЕРЕ'НИЕ ПОВЕ'РХНОС-
ТЕЙ

ИЗМЕРЕ'НИЕ РАДИАННОЕ

БЕТТИ ИИҮҮ

АШЫКЧА МААНИ
СЫНУУ ТОЧКАЛАРЫ (ий-
ри сызык өзүнүн багытын
кескин өзгөрткөчү точка.
Кайрылуу точкасынан ай-
ырмасы сынуу точкасында
ийри сызыктарга жүргү-
зүлгөн жанымалар ар баш-
ка болушунда).

БӨЛҮКЧӨЛӨРГӨ БӨЛҮҮ,
МАЙДАЛОО

ӨЗГӨРҮҮ, ӨЗГӨРТҮҮ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ӨЗГӨРҮҮ

АЙЫРМАНЫН ӨЗГӨРҮШҮ
(айырманы өзгөртүү).

СЕКИРТМЕЛҮҮ ӨЗГӨРҮҮ
(секиртмелүү өзгөртүү)

СУММАНЫН ӨЗГӨРҮШҮ
(сумманы өзгөртүү)

ФУНКЦИЯНЫН ӨЗГӨРҮ-
ШҮ (функцияны өзгөртүү)

ТИИИНДИНИН ӨЗГӨРҮ-
ШҮ (тийиндини өзгөртүү).

1. ЧЕН; ӨЛЧӨМ; 2. ЧЕНӨӨ
ӨЛЧӨӨ (измерение отрез-
ка-кесиндини ченөө; угло-
вое измерение — бурчтук
чен).

ЧОНДУКТАРДЫ ЧЕНӨӨ
КӨП МҮЧӨНҮН ЧЕНИ (көп
мүчөнү ченөө).

КӨЛӨМДҮК ЧЕН (көлөмдү
ченөө).

БЕТТЕРДИН ЧЕНИ (бет-
терди ченөө).

РАДИАНДЫК ЧЕН (өл-
чөм).

ИЗМЕРЕ'НИЕ ТРЕУГО'ЛЬ-
НИКОВ

ИЗМЕРЕ'НИЕ УГЛОВО'Е

ИЗМЕРИМАЯ ВЕЛИЧИНА
ИЗМЕРИ'МАЯ ФУНКЦИЯ
ИЗМЕРИ'МОЕ МНО'ЖЕСТ-
ВО

ИЗМЕРИ'МОЕ МНО'ЖЕСТ-
ВО ТО'ЧЕК

ИЗМЕРИ'ТЕЛЬ

ИЗМЕРИ'ТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БО'Р

ИЗОБАРИ'ЧЕСКАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ

ИЗОБРАЖЕ'НИЕ

ИЗОБРАЖЕ'НИЕ ДРО'БНОЙ
СТЕ'ПЕНИ

ИЗОГОНА'ЛЬНЫЕ ТРАЕК-
ТО'РИИ

ИЗОКЛИ'НЫ

ИЗОЛИРОВАННАЯ ЛИНИЯ

ИЗОЛИ'РОВАННАЯ ОСО'-
БАЯ ТО'ЧКА

ИЗОЛИ'РОВАННАЯ ОСО'-
БЕННОСТЬ

УЧ БУРЧТУКТАРДЫН ЧЕ-
НИ (уч бурчтуктарды че-
нөө).

БУРЧТУК ЧЕН (бурчту че-
нөө).

ЧЕНЕЛУУЧУ ЧОНДУК
ЧЕНЕЛУУЧУ ФУНКЦИЯ
ЧЕНЕЛУУЧУ КӨПТҮК

ТОЧКАЛАРДЫН ЧЕНЕ-
ЛУУЧУ КӨПТҮГҮ
ЧЕНЕГИЧ (өлчөгүч).
ЧЕНЕГИЧ АСПАП (өлчөгүч
аспап).

ИЗОБАРАЛЫК БЕТ (бар-
дык бөлүгүндө басым ту-
рактуу болгон бет).

СҮРӨТТӨЛҮШ, СҮРӨТТӨӨ
БӨЛЧӨКТҮҮ ДАРАЖА-
НЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

ИЗОГОНАЛДЫК ТРАЕК-
ТОРИЯЛАР (ийри сызык-
тардын кандайдыр бир
түркүмүнүн ар бир ийри
сызыктарын берилген α
турактуу бурчу кесип өтүү-
чү ийри сызык. Эгерде

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \text{ болсо изогоналдык}$$

траекторияны ортогонал-
дык дешет).

ИЗОКЛИНДЕР (бирдей ба-
гытталган ийри сызыктар).
ОБОЧОЛОНГОН СЫЗЫК
(өзгөчө сызык).

ОБОЧОЛОНГОН ӨЗГӨЧӨ
ТОЧКА (кандайдыр бир M
көптүгүнө таандык, бирок
жетиштүү кичине айма-
гында ал көптүктүн башка
точкалары болбой турган
өзгөчө точка).

ОБОЧОЛОНГОН ӨЗГӨЧӨ-
ЛУК (интегралдоо мезги-

ИЗОЛИ'РОВАННАЯ ТО'ЧКА
ИЗОЛИ'РОВАННАЯ ЦИ'ФРА
ИЗОЛИ'РОВАННЫЙ ДИВИ'-
ЗОР

ИЗОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ЛИ'-
НИЯ
ИЗОМЕТРИ'ЧЕСКАЯ ПРО-
ЕКЦИЯ

ИЗОМЕТРИ'ЧЕСКИЕ ПРО-
СТРАНСТВА

ИЗОМЕТРИ'ЧЕСКИЙ ОПЕ-
РАТОР
ИЗОМЕТРИ'Я

ИЗОМЕТРИ'Я ПРЯМО-

линде интеграл ичиндеги
функция аныкталган об-
ласттагы анын өзгөчө точ-
касын, же өзгөчө сызыгын
обочолоп, тегеректеп, чек-
теп кесип коюп, кесикти
өзгөчө точкага, же өзгөчө
сызыкка чейин умтултуу
б. а. куушуруу өзгөчөлү-
гү).

ОБОЧОЛОНГОН ТОЧКА
ОБОЧОЛОНГОН ЦИФРА
ОБОЧОЛОНГОН ДИВИ-
ЗОР

ИЗОМЕТРИЯЛЫК СЫЗЫК

ИЗОМЕТРИЯЛЫК ПРОЕК-
ЦИЯ

ИЗОМЕТРИЯЛЫК МЕЙ-
КИНДИКТЕР

ИЗОМЕТРИЯЛЫК ОПЕРА-
ТОР

ИЗОМЕТРИЯ (точкалардын
аралыктары d_1 жана d_2 ме-
нен аныкталган кандайдыр
 E_1 жана E_2 метрикалык
эки мейкиндиктеги $E =$
 $= E_1 \times E_2$ көбөйтүндүсүнүн
ар кандай эки түгөй $x = (x_1,$
 $x_2)$ жана $y = (y_1, y_2)$ точка-
лары үчүн аралык
 $d(x, y) = \max \{ d_1(x_1, y_1),$
 $d_2(x_2, y_2) \}$ аркылуу, точка-
лардын аралыгы d аркы-
луу аныкталган кезде E
ден түзүлгөн метрикалык
мейкиндик E_1 жана E_2 мет-
рикалык мейкиндиктери-
нин көбөйтүндүсү болуп,
мында $E_1 \times E_2$ мейкинди-
гинин $E_2 \times E_1$ мейкиндиги-
не $(x_1, x_2) \rightarrow (x_2, x_1)$ болуп
чагылышы).

УГОЛЬНАЯ
ИЗОМОРФИЗМ

ИЗОМОРФИЗМ ГРУППЫ

ИЗОМОРФИЗМ ИЗОПЕРИ-
МЕТРИЧЕСКИЙ
ИЗОМОРФИЗМ КАНОНИ-
ЧЕСКИЙ
ИЗОМОРФИЗМ КОЛЬЦА

ИЗОМОРФИЗМ МЕТРИ-
ЧЕСКИЙ
ИЗОМОРФИЗМ НЕПРЕ-
РЫВНЫЙ
ИЗОМОРФИЗМ ПОЛУКО-
ЛЕЦ
ИЗОМОРФИЗМ ПОЛЯ

ИЗОМОРФИЗМ ПРОСТ-
РАНСТВ
ИЗОМОРФНОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ
ИЗОМОРФНОЕ СООТВЕТ-
СТВИЕ
ИЗОМОРФНОЕ КОЛЬЦО
ИЗОМОРФНЫЕ МНОЖЕСТ-
ВА
ИЗОМОРФНЫЕ ПОЛЯ
ИЗОМОРФНЫЕ СИСТЕМЫ

ИЗОМОРФНЫЙ ОПЕРАТОР
ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА

ТИК БУРЧТУУ ИЗОМЕТ-
РИЯ

ИЗОМОРФИЗМ (адгегнде
алгебрада пайда болгон,
азыркы кездеги математи-
канын негизги түшүнүктө-
рүнөн; белгилүү амалдарга
жана байланыштарга баш
ийүүчү объектилердин сис-
темасы).

ГРУППАНЫН ИЗОМОР-
ФИЗМИ

ИЗОПЕРИМЕТРДИК ИЗО-
МОРФИЗМ

КАНОНИКАЛЫК ИЗО-
МОРФИЗМ

АЛКАКТЫН ИЗОМОР-
ФИЗМИ

МЕТРИКАЛЫК ИЗОМОР-
ФИЗМ

УЗГУЛТУКСУЗ ИЗОМОР-
ФИЗМ

ЖАРЫМ АЛКАКТАРДЫН
ИЗОМОРФИЗМИ

ТАЛААНЫН ИЗОМОР-
ФИЗМИ

МЕЙКИНДИКТЕРДИН
ИЗОМОРФИЗМИ

ИЗОМОРФТУК ЧАГЫЛТУУ

ИЗОМОРФТУК ТИЕШЬ-
ЛҮҮЛҮК

ИЗОМОРФТУУ АЛКАК
ИЗОМОРФТУУ КӨПТҮК-
ТӨР

ИЗОМОРФТУУ ТАЛААЛАР
ИЗОМОРФТУК СИСТЕМА-
ЛАР

ИЗОМОРФТУК ОПЕРАТОР
ИЗОПЕРИМЕТРДИК МА-
СЕЛЕ (вариациялык эсеп-
төөлөрдүн негизги маселе-
леринен, м.: эң жөнөкөй
изопериметрдик маселе-

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

лер — белгилүү бир пери-
метрлүү үч бурчтуктардын
жана көп бурчтуктардын
арасынан эң чоң аянтка ээ
болуучуларын табуу жө-
нүндөгү, тегиздикте берил-
ген белгилүү бир узундук-
тагы туюк ийри сызыктар-
дын арасынан эң чоң аянт-
ка ээ болгонун табуу жү-
нүндөгү жана белгилүү
бир аянттуу туюк беттер-
дин арасынан эң чоң кө-
лөмдү курчай турганын та-
буу жөнүндөгү маселелер).

КВАДРАТТЫН ИЗОПЕРИ-
МЕТРИЯСЫ
КОНУСТУН ИЗОПЕРИ-
МЕТРИЯСЫ
КУБДУН ИЗОПЕРИМЕТ-
РИЯСЫ
КӨП БУРЧТУКТУН ИЗО-
РИМЕТРИЯСЫ
ПРИЗМАНЫН ИЗОПЕРИ-
МЕТРИЯСЫ
СФЕРАНЫН ИЗОПЕРИ-
МЕТРИЯСЫ
ТЕТРАЭДРДИН ИЗОПЕ-
РИМЕТРИЯСЫ
ТРАПЕЦИЯНЫН ИЗОПЕ-
РИМЕТРИЯСЫ
ЦИЛИНДРДИН ИЗОПЕ-
РИМЕТРИЯСЫ
ИЗОБЕТТЕР (атмосфера,
гидросферада же литосфе-
рада тигил же бул геогра-
фиялык чондуктардын бир-
дей магниттерине туура
келген точкалар аркылуу
өтүүчү беттер).

ИЗОТЕРМАЛЫК СЫЗЫК
(бардык точкаларында
температура турактуу бол-
гон сызык).

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ СЕТКА
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ИЗОТРОПНАЯ ДВУМЕРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ИЗОТРОПНАЯ КОНГРУЭНЦИЯ
ИЗОТРОПНАЯ ПЛОСКОСТЬ
ИЗОТРОПНАЯ ПРОЕКЦИЯ
ИЗОТРОПНАЯ ПРЯМАЯ
ИЗОТРОПНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ
ИЗОТРОПНАЯ СРЕДА

ИЗОТРОПНОЕ КОНФОРМНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
ИЗОТРОПНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
ИЗОТРОПНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИЗОТРОПНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
ИЗОТРОПНОЕ ТЕЛО

ИЗОТРОПНЫЕ ВЕКТОРЫ
ИЗОТРОПНЫЕ ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ
ИЗОТРОПНЫЙ КОНУС
ИЗОТРОПНЫЙ СОБСТВЕННЫЙ ВЕКТОР ТЕНЗОРА
ИЗОТРОПНЫЙ СЛУЧАЙ ИСЧЕЗАЮЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ИКОСАЭДР

ИЗОТЕРМАЛЫК БЕТ (бардык точкаларында температура турактуу болгон бет).

ИЗОТЕРМАЛЫК ТОРЧО
ИЗОТЕРМАЛЫК КООРДИНАТАЛАР
ИЗОТЕРМАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР
ИЗОТРОПТУК ЭКИ ӨЛЧӨМДҮҮ БЕТ
ИЗОТРОПТУК КОНГРУЭНЦИЯ
ИЗОТРОПТУК ТЕГИЗДИК

ИЗОТРОПТУК ПРОЕКЦИЯ
ИЗОТРОПТУК ТҮЗ СЫЗЫК
ИЗОТРОПТУК КООРДИНАТАЛАР СИСТЕМАСЫ
ИЗОТРОПТУК ЧӨЙРӨ (бардык багыты боюнча бирдей чөйрө).

ИЗОТРОПТУК КОНФОРМДУК ЧАГЫЛТУУ
ИЗОТРОПТУК КӨП ТҮСПӨЛДҮК
ИЗОТРОПТУК БАГЫТ

ИЗОТРОПТУК ЧАГЫЛТУУ
ИЗОТРОПТУК НЕРСЕ (серпилгичтик касиети бардык багыт боюнча бирдей чөйрө).

ИЗОТРОПТУК ВЕКТОРЛОР
ИЗОТРОПТУК ГИПЕРБЕТТЕР
ИЗОТРОПТУК КОНУС
ТЕНЗОРДУН ИЗОТРОПТУК ӨЗДҮК ВЕКТОРУ
ИЗОТРОПТУК УЧУР
ЖОЮЛУУЧУ АНЫКТАГЫЧ
ИКОСАЭДР (туура үч бурчтуу 20 граны, 30 кыры, 12

чокусу, ар бир чокусунда 5 тен кыры кошулган туура жыйырма грандык, а икосаэдрдин кырынын узундугу болсо, көлөмү

$$V = \frac{5}{12} a^3 (3 + \sqrt{5}) \approx 2,1817 a^3$$

кубдук бирдикке барабар болот).

АТТУУ САН
АТТУУ ЧОНДУКТАР

ИМПЕДАНЦ (оперативдик каршылык).

ИМПЛИКАЦИЯ
ИМПРИВИТИВДИК МАТРИЦА

ОРДУНА КОЮУЛАРДЫН
ИМПРИВИТИВДИК ГРУППАСЫ

ИМПРИВИТИВДИК ФОРМА

БЕЛГИНИН ИМПУЛСУ
ГРУППАНЫН ИНВАРИАНТЫ

СЫЗЫКТУУ ӨЗГӨРТҮП
ТҮЗҮҮНҮН ИНВАРИАНТЫ

КЕЛТИРИЛБЕС ИНВАРИАНТ

РАЦИОНАЛДЫК ЭМЕС
ИНВАРИАНТ

ТАК (жүп эмес) ИНВАРИАНТ

КЕЛТИРИЛУУЧУ ИНВАРИАНТ

РАНГАНЫН ИНВАРИАНТЫ

РАЦИОНАЛДЫК ИНВАРИАНТ

МҮНӨЗДӨӨЧҮ ИНВАРИАНТ

ЖҮП ИНВАРИАНТ

АЛГЕБРАНЫН ИНВАРИАНТ

ИМЕНОВАННОЕ ЧИСЛО
ИМЕНОВАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
ИМПЕДАНЦ

ИМПЛИКАЦИЯ
ИМПРИВИТИВНАЯ МАТРИЦА
ИМПРИВИТИВНАЯ ГРУППА ПОДСТАНОВКА

ИМПРИВИТИВНАЯ ФОРМА

ИМПУЛЬС ЗНАКА
ИНВАРИАНТ ГРУППЫ

ИНВАРИАНТ ЛИНЕЙНОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ИНВАРИАНТ НЕПРИВОДИМЫЙ

ИНВАРИАНТ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНВАРИАНТ НЕЧЕТНЫЙ

ИНВАРИАНТ ПРИВОДИМЫЙ

ИНВАРИАНТ РАНГА

ИНВАРИАНТ РАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНВАРИАНТ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ

ИНВАРИАНТ ЧЕТНЫЙ

ИНВАРИАНТНАЯ ПОДАЛКА

ГЕБРА
ИНВАРИАНТНАЯ ПОД-
ГРУППА
ИНВАРИАНТНАЯ СИСТЕ-
МА

ИНВАРИАНТНАЯ СФЕРА
ИНВАРИАНТНАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА
ИНВАРИАНТНАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ГРАВИТА-
ЦИОННОГО ПОЛЯ
ИНВАРИАНТНОЕ КОЛЬЦО
ИНВАРИАНТНОЕ МНО-
ЖЕСТВО
ИНВАРИАНТНОЕ ПОД-
ПОЛЕ
ИНВАРИАНТНОЕ ПОД-
ПРОСТРАНСТВО
ИНВАРИАНТНОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО
ИНВАРИАНТНОСТЬ

ИНВАРИАНТНОСТЬ АВТО-
МОРФНЫХ ФУНКЦИЙ

ИНВАРИАНТНОСТЬ ОТНО-
СИТЕЛЬНО ВРАЩЕНИЯ
ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОР-
МЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

ИНВАРИАНТНЫЕ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯ
ИНВАРИАНТНЫЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ
ИНВАРИАНТНЫЙ ИНТЕГ-
РАЛ
ИНВАРИАНТНЫЙ (НЕ-

АНТТУУ БӨЛҮГҮ
ГРУППАНЫН ИНВАРИ-
АНТТУУ БӨЛҮГҮ
ИНВАРИАНТТУУ СИСТЕ-
МА (вариантсыз система,
абалдын параметрлеринин
ичинен эч биринин маани-
син өзгөртүүгө болбой тур-
ган тең салмактуу, же ва-
рианттуулугу нөлгө бара-
бар система).

ИНВАРИАНТТЫК СФЕРА
ИНВАРИАНТТЫК МҮНӨЗ-
ДӨМӨ
ГРАВИТАЦИЯЛЫК ТАЛАА-
НЫН ИНВАРИАНТТЫК
МҮНӨЗДӨМӨСҮ
ИНВАРИАНТТУУ АЛКАК
ИНВАРИАНТТУУ КӨПТҮК

ТАЛААНЫН ИНВАРИАНТ-
ТУУ БӨЛҮГҮ
МЕЙКИНДИКТИН ИНВА-
РИАНТТУУ БӨЛҮГҮ
ИНВАРИАНТТУУ МЕЙ-
КИНДИК
ИНВАРИАНТТУУЛУК (өз-
гөртүп түзүүлөрдөгү өзгөр-
бөстүк касиет).

АВТОМОРФТУК ФУНК-
ЦИЯЛАРДЫН ИНВА-
РИАНТТУУЛУГУ
АПЛАНДЫРУУГА КАРАТА
ИНВАРИАНТТУУЛУК
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫН
ФОРМАСЫНЫН ИНВА-
РИАНТТУУЛУГУ (СЫРТ-
КЫ ОКШОШТУГУ)
ИНВАРИАНТТУУ ӨЗГӨР-
ТҮП ТҮЗҮҮЛӨР
ИНВАРИАНТТУУ ЭЛЕ-
МЕНТТЕР
ИНВАРИАНТТУУ ИНТЕГ-
РАЛ
ӨЗГӨРБӨС (КОЗГОЛБӨС)

ПОДВИЖНЫЙ) ЭЛЕ-
МЕНТ
ИНВАРИАНТЫ ГРУППЫ

ИНВАРИАНТЫ К-ГО ПО-
РЯДКА
ИНВАРИАНТЫ ЭЛЛИПТИ-
ЧЕСКИЕ
ИНВЕРСИОННЫЕ ТОЧКИ

ИНВАРИАНТЫ

ИНВАРИАНТ КРИВОЙ
ВТОРОГО ПОРЯДКА

ИНВАРИАНТЫ ПОВЕРХ-
НОСТИ ВТОРОГО ПО-
РЯДКА
ИНВАРИАНТЫ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЯ
ИНВЕРСИЯ

ЭЛЕМЕНТ

ГРУППАНЫН ИНВА-
РИАНТЫ
К— ТАРТИПТЕГИ ИНВА-
РИАНТТАР
ЭЛЛИПСТИК ИНВАРИ-
АНТТАР
ИНВЕРСИЯЛУУ ТОЧКА-
ЛАР

ИНВАРИАНТТАР (алгеб-
ралык туюнтманын кан-
дайдыр бир математика-
лык объекти менен байла-
нышкан жана ал объекти-
ни белгилүү бир өзгөртүп
түзүүдө өзгөрбөс чоңдук-
тар, м.: аянт—кыймылдын
инварианты, ал эми бурч-
тар болсо кыймылдардын
гана инварианты болбос-
тон, окшош өзгөртүп түзү-
үлөрдүн дагы инварианты
болот).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
ИЙРИ СЫЗЫКТАРДЫН
ИНВАРИАНТЫ

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
БЕТТИН ИНВАРИАНТ-
ТАРЫ

ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨРДҮН
ИНВАРИАНТТАРЫ
ИНВЕРСИЯ

(айлананын
борбору аркылуу өткөн түз
сызыктын үстүндө бири ай-
лананын ичинде, экинчиси
сыртында жайланышкан
жана айлананын борбору-
на чейинки аралыктары-
нын көбөйтүндүсү ошол ай-
лананын радиусунун квад-
ратына барабар болгон
точкалар ушул айланага
карата өз ара тескери точ-
калар болуп, алардын бири

ИНВЕ'РСНЫЕ ФИГУ'РЫ

ИНВЕ'РСОР

ИНВЕ'РСОР ГА'РТА
ИНВЕ'РСОР ПОСЕЛЬЕ'

ИНВОЛЮ'ТА (РАЗВЕРТКА)

ИНВОЛЮТИ'ВНАЯ КОЛЛИ-
НЕА'ЦИЯ

ИНВОЛЮТИ'ВНАЯ ПОД-
СТАНО'ВКА

ИНВОЛЮТИ'ВНОЕ ПРЕОБ-
РАЗОВА'НИЕ

ИНВОЛЮЦИО'ННАЯ ГО-
МОЛО'ГИЯ

ИНВОЛЮЦИО'ННЫЙ АВ-
ТОМО'РФИЗМ

ИНВОЛЮ'ЦИЯ

ИНВОЛЮ'ЦИЯ АБСОЛЮ'Т-
НАЯ

ИНВОЛЮ'ЦИЯ ДВОЙНЫХ
ТО'ЧЕК

ИНВОЛЮ'ЦИЯ ДИАМЕТ-
РОВ

ИНВОЛЮ'ЦИЯ КАСА'ТЕЛЬ-
НЫХ

ИНВОЛЮ'ЦИЯ ОБРА'ТНАЯ

ИНВОЛЮ'ЦИЯ ОСНОВНА'Я

ИНВОЛЮ'ЦИЯ ПРЯМА'Я

ИНВОЛЮ'ЦИЯ ТО'ЧЕК

ИНВОЛЮ'ЦИЯ ЭЛЛИПТИ'-
ЧЕСКАЯ

ИНДЕКС

аркылуу экигичисин табуу-
га мүмкүн болгон өзгөртүп
түзүү).

ИНВЕРСИЯЛУУ ФИГУРА- ЛАР

ИНВЕРСОР (шарнирлүү ме-
ханизмдердиги жардамы
менен инверсиялуу точка-
лардын сызыгын сызуучу
аспап).

ГАРТТЫН ИНВЕРСОРУ
ПОСЕЛБЕНИН ИНВЕР-
СОРУ

ИНВОЛЮТА (жайылма, к.
ЭВОЛЬВЕНТА).

ИНВОЛЮТАЛЫК КОЛЛИ-
НЕАЦИЯ

ИНВОЛЮТАЛЫК ОРДУ-
НА КОЮУ

ИНВОЛЮТАЛЫК ӨЗГӨР-
ТУП ТҮЗҮҮ

ИНВОЛЮЦИЯЛУУ ГОМО-
ЛОГИЯ

ИНВОЛЮЦИЯЛЫК АВТО-
МОРФИЗМ

ИНВОЛЮЦИЯ

АБСОЛЮТТУК ИНВОЛЮ-
ЦИЯ

КОШ ТОЧКАЛАРДЫН
ИНВОЛЮЦИЯСЫ

ДИАМЕТРЛЕРДИН ИН-
ВОЛЮЦИЯСЫ

ЖАНЫМАЛАРДЫН ИН-
ВОЛЮЦИЯСЫ

ТЕСКЕРИ ИНВОЛЮЦИЯ

НЕГИЗГИ ИНВОЛЮЦИЯ

ТҮЗ ИНВОЛЮЦИЯ

ТОЧКАЛАРДЫН ИНВО-
ЛЮЦИЯСЫ

ЭЛИПСТИК ИНВОЛЮ-
ЦИЯ

ИНДЕКС (өзгөрүлмө чоң-
дуктарды бир-биринен
айырмалоочу сандык же

тамгалык белги, м.: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, x_k$ деп жа-
зылса, мында 1, 2, i, n, k
сандары индекстер болу-
шат).

БАЗИСТИН ИНДЕКСИ
ГРУППАНЫН ИНДЕКСИ
ИНЕРЦИЯНЫН ИНДЕК-
СИ

КОВАРИАНТТЫК ИН-
ДЕКС

КОНТРАВариАНТТЫК
ИНДЕКС

КОЗГОЛБОС ТОЧКАНЫН
ИНДЕКСИ

ГРУППАНЫН БӨЛҮГҮ-
НҮН ИНДЕКСИ

ТАЛААНЫН ИНДЕКСИ

ПОТЕНЦИАЛДЫН ТУУН-
ДУСУНУН ИНДЕКСИ

ЖӨНӨКӨЙ САНДАРДЫН
ИНДЕКСТЕРИ

ЖЫЙНООЧУ ИНДЕКС

СУММАЛООНУН ИНДЕК-
СИ

МАМЫЧАНЫН ИНДЕКСИ

ЖОЛДУН, САПТЫН ИН-
ДЕКСИ

ФУНКЦИЯНЫН ИНДЕК-
СИ

САНДЫН ИНДЕКСИ

ИНДИКАТОР (поршендүү
кыймылдаткычтардын ци-
линдриндеги өзгөрүлмө

басымдарды белгилеп жа-
зып туруучу аспап).

ИНДИКАТРИСА (үйрөнү-
лүп жаткан объектинин
кандайдыр бир касиетин
даана мүнөздөөчү сызык
же бет).

ЭЙНШТЕЙНДИН ИН-
ДИКАТРИСАСЫ

ИНДЕКС БА'ЗИСА
ИНДЕКС ГРУП'ПЫ
ИНДЕКС ИНЕ'РЦИИ

ИНДЕКС КОВАРИАН'Т-
НЫН

ИНДЕКС КОНТРАВАРИ-
АНТНЫН

ИНДЕКС НЕПОДВИ'ЖНОЙ
ТО'ЧКИ

ИНДЕКС ПОДГРУП'ПЫ

ИНДЕКС ПО'ЛЯ

ИНДЕКС ПРОИЗВО'ДНОЙ
ПОТЕНЦИА'ЛА

ИНДЕКСЫ ПРОСТЫ'Х ЧИ'-
СЕЛ

ИНДЕКС СОБИРА'ТЕЛЬ-
НЫХ

ИНДЕКС СУММИ'РОВА-
НИЯ

ИНДЕКС СТОЛБЦА'

ИНДЕКС С'ТРОКИ'

ИНДЕКС ФУ'НКЦИИ

ИНДЕКС ЧИСЛА'

ИНДИКА'ТОР

ИНДИКАТРИ'СА

ИНДИКАТРИСА ЭЙН-
ШТЕ'ЙНА

ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД

ИНДУКТИВНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ИНДУКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ИНДУКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИНДУКТИВНОЕ РАССУЖДЕНИЕ

ИНДУКЦИЯ

ИНДУКЦИРОВАННАЯ ТОПОЛОГИЯ

ИНДУКЦИРОВАННОЕ РАССТОЯНИЕ

ИНТЕГРАЛ

ИНТЕГРАЛ АБСОЛЮТНО СХОДЯЩИЙСЯ

ИНТЕГРАЛ В КОМПЛЕКСНОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕГРАЛ В ТЕОРИИ ПОЛЯ

ИНТЕГРАЛ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

ИНТЕГРАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

ИНТЕГРАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

ИНТЕГРАЛ ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ПАРАМЕТРА

ИНДУКТИВДИК МЕТОД

(окшош болгон айрым фактыларга таянуу аркылуу жалпы корутундуга келтирүүчү метод).

ИНДУКТИВДИК ДАЛИЛДӨӨ

ИНДУКТИВДИК ИЗИЛДӨӨ

ИНДУКТИВДИК АНЫКТАМА

ИНДУКТИВДИК ТАЛКУУЛОО

ИНДУКЦИЯ

ИНДУКЦИЯЛАНГАН ТОПОЛОГИЯ

ИНДУКЦИЯЛАНГАН АРАЛЫК

ИНТЕГРАЛ (аянтты, көлөмдү, беттердин аянттарын, ийри сызыктын жааларынын узундуктарын, белгилүү бир убакыт ичинде өзгөрүлмө күчтүн аткарган жумушун ж. б. эсептөө зарылчылыгынан келип чыккан математиканын маанилүү түшүнүктөрүнүн бири).

СӨЗСҮЗ ЖЫЙНАЛУУЧУ ИНТЕГРАЛ

КОМПЛЕКСТИК ОБЛАСТТАГЫ ИНТЕГРАЛ

ТАЛААНЫН ТЕОРИЯСЫНДАГЫ ИНТЕГРАЛ

ЫКТЫМАЛДЫКТАРДЫН ИНТЕГРАЛЫ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫН ИНТЕГРАЛЫ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕНИН ИНТЕГРАЛЫ

ПАРАМЕТРГЕ КӨЗ КАРАНДЫ ИНТЕГРАЛ

ИНТЕГРАЛ КО'НТУРНЫЙ
ИНТЕГРАЛ КОШИ'
ИНТЕГРАЛ ЛЕ'БЕГА
ИНТЕГРАЛ ОТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
ИНТЕГРАЛ ОТ ФУНКЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ РАЗРЫВ
ИНТЕГРАЛ РИМАНА

ИНТЕГРАЛ С БЕСКОНЕЧНЫМИ ПРЕДЕЛАМИ
ИНТЕГРАЛ СТИЛТЬЕСА

ИНТЕГРАЛ С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ

ИНТЕГРАЛ ТИ'ПА КОШИ'

ИНТЕГРАЛ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

ИНТЕГРАЛ ЦИКЛИЧЕСКИЙ

ИНТЕГРАЛ ШВАРЦА-КРИСТОФЕЛЯ

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ИНТЕГРАЛЬНАЯ КРИВАЯ

КОНТУРДУК ИНТЕГРАЛ
КОШИНИН ИНТЕГРАЛЫ
ЛЕБЕГДИН ИНТЕГРАЛЫ
АНАЛИТИКАЛЫК ФУНКЦИЯНЫН ИНТЕГРАЛЫ
ҮЗГҮЛТҮКТҮҮ ФУНКЦИЯНЫН ИНТЕГРАЛЫ
РИМАНДЫН ИНТЕГРАЛЫ

ПРЕДЕЛДЕРИ ЧЕКСИЗ
БОЛГОН ИНТЕГРАЛ
СТИЛТЬЕСТИН ИНТЕГРАЛЫ

ЖОГОРКУ ПРЕДЕЛИ ӨЗГӨРҮЛМӨ ИНТЕГРАЛ

КОШИ ТИБИНДЕГИ ИНТЕГРАЛ

КОМПЛЕКСТИК АРГУМЕНТТУУ ФУНКЦИЯНЫН ИНТЕГРАЛЫ
ЦИКЛДИК ИНТЕГРАЛ

ШВАРЦ-КРИСТОФЕЛДИН ИНТЕГРАЛЫ
ИНТЕГРАЛДЫК ГЕОМЕТРИЯ (белгилүү класстагы геометриялык фигуралар үчүн, көбүнчө интегралдоо аркылуу табылуучу кээ бир атайын сандык мүнөздөмөлөрдү изилдей турган математиканын бөлүмү, м.: сызыктардын узундугун, эки өлчөмдүү фигуралардын аянттарын, нерселердин көлөмдөрүн интегралдоо (жөнөкөй, эки иреттик, үч иреттик интегралдоо) аркылуу табуу).

ИНТЕГРАЛДЫК ИЙРИ СЫЗЫК (дифференциалдык тендеменин же диф-

ИНТЕГРАЛЬНАЯ КРИВИЗ-
НА'
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОКАЗА'-
ТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

ИНТЕГРАЛЬНАЯ СУММА
ИНТЕГРАЛЬНАЯ СУММА
ВЕРХНЯЯ
ИНТЕГРАЛЬНАЯ СУММА
НИЖНЯЯ
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРЕ'-
МА
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТРАНС-
ФОРМАТА

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОР-
МУЛА
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНК-
ЦИЯ
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВЫРА-
ЖЕНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕ'-
НИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИС-
ЛЕНИЕ

ференциалдык тендеме-
лердин системасынын чы-
гарылышын геометриялык
түрдө туюнтуучу ийри сы-
зык).

ИНТЕГРАЛДЫК ИЙРИ-
ЛИК
ИНТЕГРАЛДЫК КӨРСӨТ-
КҮЧТҮҮ ФУНКЦИЯ

$$(Ei(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t} dt,$$

$$(-\infty < x < 0)$$

интегралы менен аныкта-
луучу өзгөчө функция).

ИНТЕГРАЛДЫК СУММА
ЖОГОРКУ ИНТЕГРАЛ-
ДЫК СУММА
ТӨМӨНКҮ ИНТЕГРАЛ-
ДЫК СУММА
ИНТЕГРАЛДЫК ТЕОРЕ-
МА
ИНТЕГРАЛДЫК ТРАНС-
ФОРМАТА (интегралдык
ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ).

ИНТЕГРАЛДЫК ФОРМА
ИНТЕГРАЛДЫК ФОРМУ-
ЛА

ИНТЕГРАЛДЫК ФУНК-
ЦИЯ

ИНТЕГРАЛДЫК ТУЮНТ-
МА

ИНТЕГРАЛДЫК МААНИ

ИНТЕГРАЛДЫК ЭСЕП-
ТӨӨ (математиканын ин-
тегралдардын касиетте-
рин, аны эсептөө жолдо-
рун жана алардын колдо-
нуштарын үйрөтүүчү бө-
лүм).

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОЕ СООТНО-
ШЕНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИНВА-
РИАНТЫ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВ-
НЕНИЯ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВ-
НЕНИЯ ЛИНЕЙНЫЕ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВ-
НЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВ-
НЕНИЯ НЕОДНОРОД-
НЫЕ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВ-
НЕНИЯ ОДНОРОДНЫЕ

ИНТЕГРАЛДЫК БЕЛГИ-
ЛӨӨ
ИНТЕГРАЛДЫК ТУЮН-
ТУЛУШ
ИНТЕГРАЛДЫК ӨЗГӨР-
ТҮП ТҮЗҮҮ
ИНТЕГРАЛДЫК БАЙЛА-
НЫШ
ИНТЕГРАЛДЫК ИНВА-
РИАНТТАР
ИНТЕГРАЛДЫК ТЕНДЕ-
МЕЛЕР (белгисиз функ-
циялары интегралдык бел-
гилердин ичинде туруш-
кан тендемелер).
СЫЗЫКТҮҮ ИНТЕГРАЛ-
ДЫК ТЕНДЕМЕЛЕР
(белгисиз функция бирөө
болгон

$$\int_a^b K(x, y) \varphi(y) dy = f(x) \quad (1)$$

же

$$\varphi(x) + \int_a^b K(x, y) \varphi(y) dy = tf(x) \quad (2)$$

түрүндөгү тендеме).
СЫЗЫКТҮҮ ЭМЕС ИН-
ТЕГРАЛДЫК ТЕНДЕ-
МЕЛЕР
БИР ТҮРКҮН ЭМЕС ИН-
ТЕГРАЛДЫК ТЕНДЕ-
МЕЛЕР (он жагында бер-
рилген функция турган
интегралдык тендемелер,
б. а. (1) жана (2) тенде-
мелери).
БИР ТҮРКҮН ИНТЕГРАЛ-
ДЫК ТЕНДЕМЕЛЕР (он
жактарында белгилүү

функция нөлгө айланып
 $f(x)=0$ болгон интеграл-
 дык тендемелер, атап айт-
 канда

$$\int_a^b K(x,y) \varphi(y) dy = 0$$

же

$$\varphi(x) + \int_a^b K(x,y) \varphi(y) dy = 0$$

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕ-
 НИЯ С СИММЕТРИЧЕ-
 СКИМ ЯДРОМ

тендемелери).
 СИММЕТРИЯЛУУ ЯДРО-
 ЛУУ ИНТЕГРАЛДЫК
 ТЕНДЕМЕЛЕР (интег-
 ралдык тендеменин $k(x,y)$
 ядросу үчүн $k(x,y) =$
 $=k(y,x)$ барабардыгы-
 нын орун алышы—сим-
 метриялуу ядро, ал-эми
 тендеме — симметриялуу
 ядролуу интегралдык тен-
 деме).

ИНТЕГРАЛЬНЫМ АНАЛОГ
 ИНТЕГРАЛЬНЫМ ЗАКОН
 ИНТЕГРАЛЬНЫМ ЗАКОН
 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНТЕГРАЛДЫК АНАЛОГ
 ИНТЕГРАЛДЫК ЗАКОН
 БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН (БӨ-
 ЛҮНҮШТҮН) ИНТЕГ-
 РАЛДЫК ЗАКОНУ
 ИНТЕГРАЛДЫК КОСИ-
 НУС

ИНТЕГРАЛЬНЫМ КОСИ-
 НУС

$$(Ci(x) = - \int_x^\infty \frac{\cos t}{t}, (0 < x < \infty)$$

интегралы менен аныкта-
 луучу өзгөчө функция).
 ИНТЕГРАЛДЫК ЛОГА-

$$\text{РИФМ } (Li(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t}$$

ИНТЕГРАЛЬНЫМ ЛО-
 ГАРИФМ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРИЗ-
 НАК
 ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРИЗ-
 НАК КОШИ'

интегралы менен аныкта-
 луучу өзгөчө функция).
 ИНТЕГРАЛДЫК БЕЛГИ

КОШИНИН ИНТЕГРАЛ-
 ДЫК БЕЛГИСИ (белги-
 лүү оң сандардын $a_1 + a_2 +$
 $+ a_3 + \dots + a_n + \dots$ (1) ка-
 тарынын мүчөлөрү n дин
 өсүшү менен улам кичи-
 рейип отуруусунан

$$\int_1^\infty a_n dn \leq \sum_{n=1}^\infty a_n \leq \int_1^\infty a_n dn + a_1, (2)$$

барабарсыздыгы орун
 аларын (б. а. (2) дегинте-
 грал жыйналса, (1) ка-
 тар дагы жыйналып, ал
 эми (2) дегинтеграл
 жыйналбаса, (1) катар
 дагы жыйналбайт (Коши
 белгилегендиктен анын
 наамында аталып калган).

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СИ'НУС

ИНТЕГРАЛДЫК СИ'НУС

$$Si(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

$$(-\infty < x < \infty)$$

интегралы менен аныкта-
 луучу өзгөчө функция).

ИНТЕГРАТОРЫ

ИНТОГРАТОРЛОР (графи-
 калык жол менен интег-
 ралдоочу же аянттарды
 эсептөөгө колдонуучу ас-
 паптар к. ПЛАНИМЕТР).

ИНТЕГРА'Ф

ИНТЕГРАФ (интегралда-
 нуучу фундциянын графиги
 боюнча ал функциянын
 баштапкы функциялары-
 нын биринин графигин ав-
 томаттуу түрдө жакын-

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ
ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ БИНО-
МИАЛЬНОГО ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛА
ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ В
КВАДРАТУРАХ

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ В КО-
НЕЧНОМ ВИДЕ

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ
ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ ЗАМЕ'-
НОЙ ПЕРЕМЕННЫХ

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ ОБ-
РАТНЫХ ТРИГОНОМЕТ-
РИЧЕСКИХ ФУНКЦИИ
ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ ПО
ПАРАМЕТРУ
ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ ПО
ЧАСТЯМ
ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ С
ВЕ'СОМ

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ РА-
ЦИОНАЛЬНЫХ ФУНК-
ЦИЙ

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ
РЯДОВ

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ
ФУНКЦИИ

ИНТЕГРИ'РОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНК-
ЦИЙ
ИНТЕГРИ'РУЕМАЯ ФУНК-
ЦИЯ

даштырып чийүүчү ас-
пап).

ИНТЕГРАЛДОО
БИНОМДУК ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛДЫ ИНТЕГРАЛ-
ДОО

КВАДРАТУРАСЫН ИН-
ТЕГРАЛДОО (аянтты ин-
тегралдоо аркылуу так
эсептөө).

ЧЕКТҮҮ ИНТЕГРАЛДОО
(интегралды элементар-
дык функциялар аркылуу
туюнтуу).

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕНИ ИНТЕГ-
РАЛДОО

ӨЗГӨРҮЛМӨ ЧОНДУКТУ
АЛМАШТЫРЫП ИН-
ТЕГРАЛДОО

ТЕСКЕРИ ТРИГОНОМЕТ-
РИЯЛЫК ФУНКЦИЯ-
ЛАРДЫ ИНТЕГРАЛДОО

ПАРАМЕТР БОЮНЧА
ИНТЕГРАЛДОО

БӨЛҮКТӨП ИНТЕГРАЛ-
ДОО

ӨЗГӨРТҮП ИНТЕГРАЛ-
ДОО (көбөйтүүчү кирги-
зүү аркылуу функциянын
маанисин өзгөртүп интег-
ралдоо).

РАЦИОНАЛДЫК ФУНК-
ЦИЯЛАРДЫ ИНТЕГ-
РАЛДОО

КАТАРЛАРДЫ ИНТЕГ-
РАЛДОО

ТРАНСЦЕНДЕНТТИК
ФУНКЦИЯЛАРДЫ ИН-
ТЕГРАЛДОО

ЭЛЕМЕНТАРДЫК ФУНК-
ЦИЯЛАРДЫ ИНТЕГРАЛ-
ДОО

ИНТЕГРАЛДАНУУЧУ
ФУНКЦИЯ

ИНТЕГРИ'РУЕМОЕ УРАВ-
НЕНИЕ
ИНТЕГРИ'РУЕМОСТЬ ПРЕ-
ДЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

ИНТЕГРИ'РУЕМОСТЬ
ФУНКЦИИ
ИНТЕГРИ'РУЮЩИЕ МА-
ШИНЫ

ИНТЕГРИ'РУЮЩИЙ МНО-
ЖИТЕЛЬ

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕ-
НИЯ

ИНТЕНСИВНОСТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЕК-
ТОРНОЙ ТРУБКИ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВИХРЯ

ИНТЕГРАЛДАНУУЧУ
ТЕНДЕМЕ
ПРЕДЕЛДИК ФУНКЦИЯ-
НЫН ИНТЕГРАЛДАНУУ-
ЧУЛУГУ

ФУНКЦИЯЛАРДЫН ИН-
ТЕГРАЛДАНУУЧУЛУГУ
ИНТЕГРАЛДООЧУ МА-
ШИНАЛАР (башталгыч
шарттары берилген ка-
димки дифференциалдык
тендемелердин системала-
рына келтирилүүчү масе-
лелерди чыгарууга ыла-
йыкташтырылган матема-
тикалык машиналар).

ИНТЕГРАЛДООЧУ КӨ-
БӨЙТҮҮЧҮ $(M(x, y)dx +$
 $+ N(x, y)dy = 0$ дифферен-
циалдык тендемесин. кө-
бөйткөндөн анын сол жа-
гы кандайдыр бир $U(x, y)$
функциясынын толук диф-
ференциалы болуп кала
турган, б. а. $dU(x, y) =$
 $= M(x, y)dx + N(x, y)dy$ боло
турган $\mu(x, y)$ көбөйтүү-
чүсү).

ИНТЕГРАЛДЫК-ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕ-
МЕЛЕР (белгисиз функ-
ция интегралдоо жана
дифференциялоо белгиле-
ринин ичинде турган тең-
демелер).

ИНТЕНСИВДУУЛУК
ВЕКТОРДУК ТҮТҮКЧӨ-
НҮН ИНТЕНСИВДУУ-
ЛУГУ

КУЮНДУН ИНТЕНСИВ-
ДУУЛУГУ ($\vec{a}$ векторунун
куюнду курчап турган ар
кандай туюк контур боюн-

ИНТЕРВА'Л

ИНТЕРВА'Л ИНТЕГРИ'РОВАНИЯ
 ИНТЕРВА'Л МОНОТО'ННОСТИ
 ИНТЕРВА'Л ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ
 ИНТЕРВА'Л РАЗЛОЖЕНИЯ
 ИНТЕРВА'Л СХОДИМОСТИ
 ИНТЕРПОЛИ'РОВАНИЕ
 ИНТЕРПОЛИ'РОВАНИЕ ФУНКЦИИ
 ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ЗАДАЧА
 ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ФОРМУЛА БЕРНУЛИ
 ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ФОРМУЛА ЛАГРАНЖА
 ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ФОРМУЛА НЬЮТОНА
 ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ МНОГОЧЛЕНЫ
 ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ МНОЖИТЕЛИ
 ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ РЯД
 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТОЧЕЧНАЯ
 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

ча жүргөн циркуляциясы).
 ИНТЕРВАЛ ($a < x < b$ барабарсыздыгын канагаттандыруучу x тин бардык маанилеринин көптүгү, ал (a, b) аркылуу белгилет).
 ИНТЕГРАЛДОО ИНТЕРВАЛЫ
 МОНОТОНДУУЛУК ИНТЕРВАЛЫ
 ФУНКЦИЯ АНЫКТАЛГАН ИНТЕРВАЛ
 АЖЫРАТУУНУН ИНТЕРВАЛЫ
 ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК ИНТЕРВАЛЫ
 ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛОО
 ФУНКЦИЯЛАРДЫ ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛОО
 ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛЫК МАСЕЛЕ
 БЕРНУЛИНИН ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛЫК ФОРМУЛАСЫ
 ЛАГРАНЖДЫН ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛЫК ФОРМУЛАСЫ
 НЬЮТОНДУН ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛЫК ФОРМУЛАСЫ
 ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛООЧУ КӨП МҮЧӨ
 ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛООЧУ КӨБӨЙТҮҮЧҮ
 ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛЫК КАТАР
 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (талкуулоо).
 ТОЧКАЛЫК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 ФИЗИКАЛЫК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ИНТРАЗИТИВНАЯ ГРУППА
 ИНТРАЗИТИВНОСТЬ
 ИНТРАЗИТИВНАЯ ГРУППА ПОДСТАНОВКА
 ИНТРАЗИТИВНАЯ ГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
 ИНТУИЦИОНИСТСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
 ИНЦИДЕНТНОСТЬ
 ИНЪЕКТИВНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА

ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
 ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА
 ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
 ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
 ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
 ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО
 ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
 ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ АБЕЛЕВА
 ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ
 ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕПАРАбельная
 ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЦИКЛИЧЕСКАЯ
 ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ИРРЕГУЛЯРНАЯ ГРУППА

ИНТРАЗИТИВДИК ГРУППА
 ИНТРАЗИТИВДИК ОРДУНА КОЮУЛАРДЫН
 ИНТРАЗИТИВДИК ГРУППАСЫ
 ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨРДҮН ИНТРАЗИТИВДИК ГРУППАСЫ
 ИНТУИЦИОНИСТТИК ЭСЕПТӨӨ
 ИНЦИДЕНТТҮҮЛҮК
 ИНЪЕКЦИВДИК ЧАГЫЛТУУ (F чагылтуусу x тин у көптүгүнө чагылтып $F(x) = F(x_1)$ чагылтуусуна $x = x_1$ келип чыгышы).
 ИРРАЦИОНАЛДЫК ЧОНДУК (иррационалдык сан аркылуу туюнтулган чоңдук).
 ИРРАЦИОНАЛДЫК КӨЗКАРАНДЫЛЫК
 ИРРАЦИОНАЛДЫК БИРДИК
 ИРРАЦИОНАЛДЫК ТУЮНТМА
 ИРРАЦИОНАЛДЫК КЕСИЛИШ
 ИРРАЦИОНАЛДЫК ТЕНДЕМЕ
 ИРРАЦИОНАЛДЫК САН
 ИРРАЦИОНАЛДУУЛУК
 АБЕЛДИК ИРРАЦИОНАЛДУУЛУК
 АЛГЕБРАЛЫК ИРРАЦИОНАЛДУУЛУК
 СЕПАРАБЕЛДИК ИРРАЦИОНАЛДУУЛУК
 ЦИКЛДИК ИРРАЦИОНАЛДУУЛУК
 ИРРАЦИОНАЛДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨР
 ИРРЕГУЛЯРДЫК ГРУППА

ИРРЕГУЛЯРНАЯ ОСОБАЯ
ТОЧКА
ИРРЕГУЛЯРНЫЙ ОПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬ
ИСКАЖЕНИЕ
ИСКАЖЕНИЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЯ
ИСКАЖЕНИЕ ФОРМЫ

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПАРАМЕТ-
РА

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОСТОЯН-
НЫХ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЦЕЛОЙ
ЧАСТИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ТОЧКА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРВАЛ

ИСКОМАЯ ВЕЛИЧИНА

ИСКОМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ИСКОМОЕ ЧИСЛО

ИСКУССТВЕННАЯ ФОРМА
ЛОГАРИФМА (ОТРИЦА-
ТЕЛЬНОГО)

ИСПЫТАНИЕ КОРНЕЙ

ИСПЫТУЕМАЯ ТОЧКА

ИСПЫТЫВАТЬ РАЗРЫВ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОС-
НОВАНИЯМ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТ-
РОЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ СИС-
ТЕМЫ

ИРРЕГУЛЯРДЫК ӨЗГӨЧӨ

ТОЧКА

ИРРЕГУЛЯРДЫК АНЫК-
ТАГЫЧ

БУЗУУ (бузулуу)

ЧАГЫЛТУУНУ БУЗУУ, ЧА-
ГЫЛТУУНУ ӨЗГӨРТҮҮ

ФОРМАНЫН БУЗУЛУШУ
ФОРМАНЫ БУЗУУ

БЕЛГИСИЗДИ ЖОЮУ
(АРЫЛТУУ).

ПАРАМЕТРДИ ЖОЮУ

ТУРАКТУУ ЧОНДУКТАР.
ДЫ ЖОЮУ

БҮТҮН БӨЛҮГҮН БӨЛҮП
САЛУУ

ӨЗГӨЧӨ ТОЧКА (маанилүү
точка).

ӨЗГӨЧӨ МААНИ

ӨЗГӨЧӨ ИНТЕРВАЛ (ма-
нилүү интервал).

ИЗДЕЛУУЧУ ЧОНДУК (ма-
селенин шартын же берил-
ген теңдемени канаатан-
дыруучу чондук).

ИЗДЕЛУУЧУ МААНИ

ИЗДЕЛУУЧУ САН

ЛОГАРИФМДИН (терси-
нин) ЖАСАЛМА ФОР-

МАСЫ

ТАМЫРЛАРДЫ ТЕКШЕ-
РҮҮ

ИЗИЛДЕП ТЕКШЕРИЛҮҮ-
ЧУ ТОЧКА

ҮЗҮЛҮШКӨ ДУУШАР БО-
ЛУУ

ИЗИЛДӨӨ

НЕГИЗДЕРИ БОЮНЧА
ИЗИЛДӨӨ

ТУЗУУНУ ИЗИЛДӨӨ

СИСТЕМАНЫ ИЗИЛДӨӨ

ИССЛЕДОВАНИЕ
УРАВНЕНИЯ

ИСТИНА

ИСТИННАЯ ВЕЛИЧИНА

ИСТИННАЯ ДЛИНА

ИСТИННАЯ ПОДГРУППА

ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ФУНКЦИИ

ИСТИННОЕ ПОДМНО-

ЖЕСТВО

ИСТОЛКОВАНИЕ

ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК ИНТЕНСИВ-
НОСТИ

ИСТОЧНИК ТЕЧЕНИЯ

ИСХОДНАЯ ВЕЛИЧИНА

ИСХОДНАЯ КРИВАЯ

ИСХОДНАЯ МАТРИЦА

ИСХОДНАЯ ОБЛАСТЬ

ИСХОДНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ИСХОДНАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ИСХОДНАЯ СИСТЕМА

ИСХОДНАЯ ТОЧКА

ИСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕНДЕМЕНИ ИЗИЛДӨӨ

ЧЫНДЫК

ЧЫНЫГЫ ЧОНДУК

ЧЫНЫГЫ ҮЗҮНДУК

ГРУППАНЫН ЧЫНЫГЫ

БӨЛҮГҮ

ФУНКЦИЯНЫН ЧЫНЫГЫ

МААНИСИ

КӨПТҮКТҮН ЧЫНЫГЫ

БӨЛҮГҮ

ТАЛКУУЛОО

БУЛАК

$$(\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k})$$

талаанын

$$\operatorname{div} V = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} > 0$$

боло турган точкасы).

ИНТЕНСИВДУУЛУКТҮН

БУЛАГЫ

АГЫМДЫН БУЛАГЫ

АЛГАЧКЫ ЧОНДУК (баш-
тапкы чондук).

АЛГАЧКЫ ИЙРИ СЫЗЫК
(баштапкы ийри сызык).

АЛГАЧКЫ МАТРИЦА
(баштапкы матрица).

АЛГАЧКЫ ОБЛАСТЬ (баш-
тапкы область).

АЛГАЧКЫ АМАЛ (баштап-
кы амал).

АЛГАЧКЫ БЕТ (БАШТАП-
КЫ БЕТ)

АЛГАЧКЫ СИСТЕМА
(БАШТАПКЫ СИСТЕ-

МА)

АЛГАЧКЫ ТОЧКА (БАШ-
ТАПКЫ ТОЧКА)

АЛГАЧКЫ ФУНКЦИЯ
БАШТАПКЫ ФУНК-

ЦИЯ
БАШТАПКЫ МААНИ

ИСХОДНОЕ МНОГООБРА-
ЗИЕ

ИСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ

ИСХОДНОЕ УРАВНЕНИЕ

ИСХОДНОЕ УСЛОВИЕ

ИСЧИСЛЕНИЕ

ИСЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТ-
НОСТЕЙ

ИСЧИСЛЕНИЕ БЕСКОНЕЧ-
НО МАЛЫХ

ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫЧЕТОВ

ИСЧИСЛЕНИЕ ГРАДИЕН-
ТОВ

ИСЧИСЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ
РАЗНОСТЕЙ

ИСЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЯ

ИТЕРАТИВНЫЙ АЛГО-
РИТМ

ИТЕРАЦИОННАЯ ВЕЛИЧИ-
НА

ИТЕРАЦИОННАЯ ФОРМУ-
ЛА

ИТЕРАЦИЯ ДВОИНАЯ

ИТЕРАЦИЯ ЛИНЕЙНАЯ

ИТЕРАЦИЯ ПОВТОРНАЯ

ИТЕРАЦИЯ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНАЯ

ИТЕРАЦИЯ ПРОСТАЯ

ИТЕРАЦИЯ РАСХОДЯ-
ЩАЯСЯ

ИТЕРАЦИЯ СЛОЖНАЯ

ИТЕРАЦИЯ СХОДЯ-
ЩАЯСЯ

ИТЕРИРОВАНИЕ

ИТЕРИРОВАННАЯ ТРАНС-

АЛГАЧКЫ КӨП ТҮСПӨЛ-
ДУУЛУК баштапкы көп
түспөлдүүлүк

АЛГАЧКЫ ЧЫГАРЫЛЫШ
БАШТАПКЫ ЧЫГАРЫ-
ЛЫШ

АЛГАЧКЫ ТЕНДЕМЕ
БАШТАПКЫ ТЕНДЕ-
МЕ

АЛГАЧКЫ ШАРТ баштап-
кы шарт

ЭСЕПТӨӨ

ЫКТЫМАЛДЫКТАРДЫ

ЭСЕПТӨӨ

ЧЕКСИЗ КИЧИНЕ ЧОН-

ДУКТАРДЫ ЭСЕПТӨӨ

ВЫЧЕТТЕРДИ ЭСЕПТӨӨ

ГРАДИЕНТТЕРДИ ЭСЕП-
ТӨӨ

ЧЕКТҮҮ АЙЫРМАЛАРДЫ
ЭСЕПТӨӨ

АНЫКТАГЫЧТЫ ЭСЕП-
ТӨӨ

ИТЕРАТИВДИК АЛГО-
РИТМ

ИТЕРАЦИЯЛЫК ЧОНДУК

ИТЕРАЦИЯЛЫК ФОРМУ-
ЛА

ЭКИ ИРЕТ ИТЕРАЦИЯ-
ЛОО

СЫЗЫКТҮҮ ИТЕРАЦИЯ

КАПИТАЛАНГАН ИТЕРА-
ЦИЯ

УДААЛАШ ИТЕРАЦИЯ

ЖӨНӨКӨЙ ИТЕРАЦИЯ
ЖЫНАЛБООЧУ ИТЕРА-
ЦИЯ

ТАТААЛ ИТЕРАЦИЯ

ЖЫНАЛУУЧУ ИТЕРА-
ЦИЯ

ИТЕРАЦИЯЛОО (кайта-
лоо)

ИТЕРАЦИЯЛАНГАН

ФОРМАНТА

ИТЕРИРОВАННОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ

КАВЕЛЬЕРИ ПРИНЦИП

КАНОНИЧЕСКАЯ СИСТЕ-
МА

КАНОНИЧЕСКАЯ СИСТЕ-
МА УРАВНЕНИЯ

КАНОНИЧЕСКАЯ СУММА

КАНОНИЧЕСКАЯ ФОРМА

КАНОНИЧЕСКИЕ КООР-
ДИНАТЫ

КАНОНИЧЕСКИЕ ПЕРЕ-
МЕННЫЕ

КАНОНИЧЕСКИЕ РАЗЛО-
ЖЕНИЯ

КАНОНИЧЕСКИЕ РАЗРЕ-
ЗЫ

КАНОНИЧЕСКИЕ УРАВ-
НЕНИЯ

ТРАНСФОРМАНТА (ите-
рацияланган өзгөртүп тү-
зүү).

ИНТЕРАЦИЯЛАНГАН
МААНИ

К

КАВЕЛЬЕРИНИН ПРИН-
ЦИПИ (берилген тегиздик-
ке параллель тегиздиктер

менен кесүүдөн нерселерде

пайда болгон кесилиштер

өз ара барабар болуша,

анда ал эки нерсе да өз ара

барабар болуу принциби-
ни орун алышын 1635-жы-
лы италиялык математик

Б. Кавальери далилдеген).

КАНОНИКАЛЫК СИСТЕ-
МА

ТЕНДЕМЕЛЕРДИН КАНО-
НИКАЛЫК СИСТЕМАСЫ

КАНОНИКАЛЫК СУММА

КАНОНИКАЛЫК ФОРМА

КАНОНИКАЛЫК КООР-
ДИНАТАЛАР

КАНОНИКАЛЫК ӨЗГӨ-
РҮЛМӨЛӨР

КАНОНИКАЛЫК АЖЫРА-
ТУУЛАР

КАНОНИКАЛЫК КЕСИ-
ЛИШТЕР

КАНОНИКАЛЫК ТЕНДЕ-
МЕЛЕР (аналитикалык

геометриядагы экинчи тар-
типтеги ийри сызыктардын

жана беттердин жөнөкөй

формадагы тендемелери

каноникалык тендемелер

менен аныкталган ийри сы-
зыктар жана беттер дайы-
ма координаталар октору-
га карата симметриялуу

болушат. Каноникалык

тендемелер экинчи тартиптеги ийри сызыктардын жана беттердин тендемелеринин ичинен эң жөнөкөйү болгондуктан алардын формаларын, касиеттерин каноникалык тендемелери аркылуу изилдешет).

КАНОНИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ МЕХАНИКИ

КАНОНИЧЕСКИЙ БАЗИС
КАНОНИЧЕСКИЙ ВИД
КАНОНИЧЕСКИЙ ВИД
МАТРИЦ

КАНОНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР

КАНОНИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННЫЕ

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

КАНОНИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

МЕХАНИКАНЫН КАНОНИКАЛЫК ТЕНДЕМЕЛЕРИ

КАНОНИКАЛЫК БАЗИС
КАНОНИКАЛЫК ТҮР
МАТРИЦАЛАРДЫН КАНОНИКАЛЫК ТҮРҮ

КАНОНИКАЛЫК ПАРАМЕТР

КАНОНИКАЛЫК ТҮЙҮНДӨШ

КАНОНИКАЛЫК ТҮРДӨ ТҮЙӨНТҮҮ, КӨРСӨТҮҮ

КАНОНИКАЛЫК БӨЛҮШТҮРҮҮ (ар кандай нерселердеги ар түрдүү майда кубулуштардын ыктымалдуулуктарын аныктоочу закон).

КАРДАНОНУН ФОРМУЛАСЫ (кубдук тендемелерин тамырын табуучу формула. $x^3 + px + q = 0$ тендемесинин тамырлары

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

түрүндөгү Карданонун формуласы аркылуу аныкталат).

КАРДАНО' ФОРМУЛА

КАРДИНАЛЬНОЕ ЧИСЛО
КАРДИОИДА

КАРДИОИДА РАДИУС
КРИВИЗНЫ
КАСАНИЕ

КАСАНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОЕ
КАСАНИЕ ВНЕШНЕЕ
КАСАНИЕ ДВОЙНОЕ
КАСАНИЕ КРИВЫХ

КАСАТЕЛЬНАЯ
КАСАТЕЛЬНАЯ В ТОЧКЕ
ПЕРЕГИБА
КАСАТЕЛЬНАЯ ГИПЕРПЛОСКОСТЬ
КАСАТЕЛЬНАЯ ГИПЕРПОВЕРХНОСТЬ

КАСАТЕЛЬНАЯ К ГИПЕРБОЛЕ

КАРДИНАЛДЫК САН
КАРДИОИДА (радиусу a болгон айлананын кандайдыр бир M точкасы ошол эле a радиустуу айлана боюнча жылмышпастан тегеренип кыймылга келгендеги сызылган тегиздиктеги жалпак сызык. Ал эллипс-клонддердин бир түрү болуп, анын уюлдук координаталардагы тендемеси $\rho = 2a(1 + \cos\varphi)$ түрүндө, декарттык координаталардагы тендемеси $(x^2 + y^2 - 2ax)^2 = 4a^2(x^2 + y^2)$ түрүндө жазылат; толук узундугу $16a$ га, аны менен ченелген жалпак фигуранын аянты $64a^2$ барабар).

КАРДИОИДАНЫН ИЙРИЛИГИНИН РАДИУСУ
ЖАНЫШУУ (берилген точкада эки ийри сызык бир жалпы жаныма түз сызгыка же болбосо эки бет бир жалпы жаныма тегиздикке ээ болгондогу точка).
АСИМПТОТАЛЫК ЖАНЫШУУ
СЫРТТАН ЖАНЫШУУ
ЭКИ ИРЕТ ЖАНЫШУУ
ИЙРИ СЫЗЫКТАРДЫН ЖАНЫШУУСУ
ЖАНЫМА
ИЙРЕНДӨӨ ТОЧКАСЫНДАГЫ ЖАНЫМА
ЖАНЫМА ГИПЕРТЕГИЗДИК
ЖАНЫМА ГИПЕРБЕТ

ГИПЕРБОЛАГА ЖАНЫМА

КАСА'ТЕЛЬНАЯ К КРИВО'И

КАСА'ТЕЛЬНАЯ К ОКРУ'Ж-
НОСТИ

КАСА'ТЕЛЬНАЯ КО'НУСА
КАСА'ТЕЛЬНАЯ К ПАРА'БО-
ЛЕ

КАСА'ТЕЛЬНАЯ К ПОВЕ'РХ-
НОСТИ

КАСА'ТЕЛЬНАЯ ЛИ'НИЯ
КАСА'ТЕЛЬНАЯ К Э'ЛЛИП-
СУ

КАСА'ТЕЛЬНАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ

КАСА'ТЕЛЬНАЯ ЦИЛИ'НД-
РА

КАСА'ТЕЛЬНАЯ ША'РА
КАСА'ТЕЛЬНОЕ МНОГООБ-
РА'ЗИЕ

КАСА'ТЕЛЬНЫЙ КО'НУС
КАССИ'НИ ЛИ'НИЯ
КАТЕГОРИ'ЧЕСКАЯ СИСТЕ'-
МА АКСИО'М

КАТЕНОИ'Д

КАТЕТ

КАУСТИ'ЧЕСКАЯ ЛИ'НИЯ
КА'ЧЕСТВЕННАЯ ТЕО'РИЯ
КА'ЧЕСТВЕННАЯ ТЕО'РИЯ
ДИФФЕРЕНЦИА'ЛЬНЫХ
УРАВНЕ'НИЙ

ИИРИ СЫЗЫККА ЖАНЫ-
МА (кесүүчүнүн пределдик
абалы).

АЙЛАНАГА ЖАНЫМА (ай-
лананын радиусунун учу
аркылуу өтүп, ага перпен-
дикуляр болгон түз сызык).
КОНУСТУН ЖАНЫМАСЫ
ПАРАБОЛАГА ЖАНЫМА

БЕТКЕ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН
ЖАНЫМА

ЖАНЫМА СЫЗЫК
ЭЛЛИПСКЕ ЖАНЫМА

ЖАНЫМА БЕТ

ЦИЛИНДРДИН ЖАНЫ-
МАСЫ
ШАРДЫН ЖАНЫМАСЫ
ЖАНЫМА КӨП ТҮСПӨЛ-
ДУК

ЖАНУУЧУ КОНУС
КАССИНИНИН СЫЗЫГЫ
АКСИОМАЛАРДЫН КАТЕ-
ГОРИЯЛЫК СИСТЕМА-
СЫ

КАТЕНОИД (тутумдаш сы-
зыктын өзүнүн директрисасынын айланасында
айлануусунан пайда бол-
гон бет анын ар кандай
бөлүгүнүн аянты, ошол бө-
лүктүн контуру менен чек-
телген ар кандай башка
беттин аянтынан кичине).

КАТЕТ (тик бурчтуу үч бурч-
туктун тик бурчун түзгөн
жактары).

КАУСТИКАЛЫК СЫЗЫК
САПАТТЫК ТЕОРИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕЛЕРДИН СА-
ПАТТЫК ТЕОРИЯСЫ
(дифференциалдык тенде-

КА'ЧЕСТВЕННЫЙ АНА'ЛИЗ
КА'ЧЕСТВЕННЫЙ ПРИН-
ЦИП
КВАДРА'НТ

КВАДРА'НТ КРУ'ГА

КВАДРАТ

КВАДРАТИ'ЧЕСКАЯ АП-
ПРОКСИМА'ЦИЯ
КВАДРАТИ'ЧЕСКАЯ ЗАВИ-
СИМОСТЬ
КВАДРАТИ'ЧЕСКАЯ ПО-
ГРЕ'ШНОСТЬ
КВАДРАТИ'ЧЕСКАЯ СХО-
ДИ'МОСТЬ
КВАДРАТИ'ЧЕСКИЙ ХА-
РА'КТЕР
КВАДРАТИ'ЧЕСКОЕ РАС-
ШИРЕ'НИЕ ПО'ЛЯ
КВАДРАТИ'ЧЕСКОЕ СРЕ'Д-
НЕЕ ЗНАЧЕ'НИЕ

КВАДРАТИ'ЧНАЯ ИНТЕР-
ПОЛЯ'ЦИЯ

мелердин чыгарылыштары-
нын касиеттерин ал чыга-
рылыштарынын өзүн тап-
пай туруп эле изилдөөчү
математиканын бөлүмү).

САПАТТЫК АНАЛИЗ
САПАТТЫК ПРИНЦИП

КВАДРАНТ (чейректер, те-
гиздиктин координаталар
октору аркылуу бөлүнгөн
бөлүктөрү).

ТЕГЕРЕКТИН КВАДРАН-
ТЫ (борбордук бурчу 90°
болгон сектор, тегеректин
чейреги).

КВАДРАТ (1. жактары ба-
рабар тик бурчтук; 2. бел-
гилүү бир сандын өзүнүн
өзүнө көбөйтүлүшү).

КВАДРАТТЫК АППРОК-
СИМАЦИЯ
КВАДРАТТЫК КӨЗ КА-
РАНДЫЛЫК
КВАДРАТТЫК КАТАЛЫК

КВАДРАТТЫК ЖЫЙНА-
ЛУУЧУЛУК
КВАДРАТТЫК МҮНӨЗ

ТАЛААНЫН КВАДРАТ-
ТЫК КЕНЕИИШИ
КВАДРАТТЫК ОРТОЧО
МААНИ ($a_1, a_2, \dots, a_n$ чон-
дуктарынын (оң же терс)
квадраттык орточо чоңду-
гу деп

$$\sqrt{\frac{1}{n}(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)}$$

тамырынын мааниси айты-
лат).

КВАДРАТТЫК ИНТЕРПО-
ЛЯЦИЯ

КВАДРАТИЧНАЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
КВАДРАТИЧНАЯ КРИВИЗНА
КВАДРАТИЧНАЯ КРИВИЗНА ЛИНИИ
КВАДРАТИЧНАЯ КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ
КВАДРАТИЧНАЯ КРИВИЗНА ПРОСТРАНСТВА
КВАДРАТИЧНАЯ ОШИБКА

КВАДРАТИЧНАЯ ФОРМА

КВАДРАТТЫК ИРРАЦИОНАЛДУУЛУК
КВАДРАТТЫК ИЙРИЛИК

СЫЗЫКТЫН КВАДРАТТЫК ИЙРИЛИГИ
БЕТТИН КВАДРАТТЫК ИЙРИЛИГИ
МЕЙКИНДИКТИН КВАДРАТТЫК ИЙРИЛИГИ
КВАДРАТТЫК КАТА (ыктымалдуулук теориясынын жана математикалык статистиканын түшүнүгү).

КВАДРАТТЫК ФОРМА ($x_1, x_2, \dots, x_n$ эриктүү n өзгөрүлмө чондуктардан түзүлгөн, ар бир мүчөсү же ал өзгөрүлмө чондуктардын биринин квадратын туткан, же алардын ичинен экөөнүн гана көбөйтүндүсүн туткан көп мүчө, м.: $n=2$ болгондо квадраттык форманын жалпы түрү:

$$ax_1^2 + bx_1^2 \cdot x_2 + cx_2^2$$

ал эми $n=3$ болгондо: $ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_1x_3 + dx_2x_3 + ex_2^2 + fx_3^2$

болуп жазылат, мында a, b, c, d, e жана f тер турактуу сандар. Эриктүү квадраттык форма

$$A(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x^i x^j$$

түрүндө жазылат, мында $a_{ij} = a_{ji}$ деп эсептелет).

КВАДРАТТЫК ФУНКЦИЯ

КВАДРАТТЫК БАРАБАРСЫЗДЫК

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ
КВАДРАТИЧНОЕ НЕРАВЕНСТВО

КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (КВАДРАТИЧНОЕ УКЛОНЕНИЕ)

КВАДРАТТЫК АЙЫРМАЛАНУУ (квадраттык жантаюу: $x_1, x_2, \dots, x_n$ чондуктарынын a дан квадраттык айырмалануусу —

$$\sqrt{\frac{1}{n} [(x_1 - a)^2 + (x_2 - a)^2 + \dots + (x_n - a)^2]}$$

тамырдын мааниси. Эгерде $x_1, x_2, \dots, x_n$ чондуктардын арифметикалык орточо чондугу x болсо, $a=x$ болгон кезде квадраттык айырмалануу эң кичине болот).

КВАДРАТИЧНЫЕ ВЫЧЕТЫ

КВАДРАТТЫК ВЫЧЕТТЕР (a саны m модулу боюнча x^2 менен салыштырмалуу болуп, б. а. $x^2 = a \pmod{m}$) салыштыруусу чыгарылышка ээ болгондогу a саны, м.: $m=5$ болгон кезде 4 саны квадраттык вычет болот, анткени $x^2 = 4 \pmod{5}$ салыштыруусу $x=3$ жана $x=7$ чыгарылыштарына ээ болот).

КВАДРАТИЧНЫЙ ЗАКОН
КВАДРАТИЧНЫЙ НЕ ВЫЧЕТ

КВАДРАТТЫК ЗАКОН
КВАДРАТТЫК ВЫЧЕТ ЭМЕС

КВАДРАТИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
КВАДРАТИЧНЫЙ ХАРАКТЕР

КВАДРАТТЫК ФУНКЦИОНАЛ

КВАДРАТ МНОГОЧЛЕНА

КӨП МҮЧӨНҮН КВАДРАТЫ

КВАДРАТ МОДУЛЯ

МОДУЛДУН КВАДРАТЫ (абсолюттук чондуктун квадраты).

КВАДРАТНАЯ ЕДИНИЦА

КВАДРАТТЫК БИРДИК, АЯНТТЫН БИРДИГИ

КВАДРАТНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ
КВАДРАТНАЯ МАТРИЦА
КВАДРАТНАЯ МЕРА

КВАДРАТНАЯ СКОБКА
КВАДРАТНАЯ ФУНКЦИЯ
КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ

КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ НЕПОЛНОЕ
КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ ОБЩЕЕ
КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ ПОЛНОЕ
КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЕ
КВАДРАТНЫЕ ЧИСЛА
КВАДРАТНЫЙ КИЛОМЕТР

КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ
КВАДРАТНЫЙ ТРЕХЧЛЕН
КВАДРАТ ОПИСАННЫЙ

КВАДРАТТЫК ИНВОЛЮЦИЯ
КВАДРАТТЫК МАТРИЦА
КВАДРАТТЫК ӨЛЧӨМ,
КВАДРАТТЫК ЧЕН
КВАДРАТТЫК КАШАА
КВАДРАТТЫК ФУНКЦИЯ
КВАДРАТТЫК ТЕНДЕМЕ
($ax^2+bx+c=0$ түрүндөгү
тендеме. Коэффициенттери
анык сандар болсо, тамыр-
лары $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

формулары боюнча анык-
талат. Мында квадраттык
тамыр алдындагы $D =$
 $=b^2-4ac$ туюнтмасы квад-
раттык тендемелердин дискри-
минанты. $D>0$ болгондогу
квадраттык тендеме ар
башка болгон эки анык та-
мырга ээ. $D=0$ болгондогу
квадраттык тендеме өз ара
барабар эки тамырга ээ,
ал эми $D<0$ болгондогу та-
мырлар — тутумдаш комп-
лексдик сандар).

ТОЛУК ЭМЕС КВАДРАТ-
ТЫК ТЕНДЕМЕ
ЖАЛПЫ КВАДРАТТЫК
ТЕНДЕМЕ
ТОЛУК КВАДРАТТЫК
ТЕНДЕМЕ
КЕЛТИРИЛГЕН КВАД-
РАТТЫК ТЕНДЕМЕ
КВАДРАТТЫК САНДАР
КВАДРАТТЫК КИЛОМЕТР
(аянтты ченөөчү бирдик—
узундугу да, туурасы да
бир километр болгон аянт).
КВАДРАТТЫК ТАМЫР
КВАДРАТТЫК ҮЧ МҮЧӨ
СЫРТТАН СЫЗЫЛГАН
КВАДРАТ

КВАДРАТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
КВАДРАТ РАССТОЯНИЯ
КВАДРАТРИСА

КВАДРАТ УКЛОНЕНИЯ
ДИСПЕРСИИ

КВАДРАТУРА

КВАДРАТУРА КРИВОЛИ-
НЕЙНОГО СЕКТОРА

КВАДРАТУРА КРУГА

КВАДРАТУРА ПЛОСКИХ
ФИГУР
КВАДРАТУРА ПЛОЩАДЕЙ

КВАДРАТУРА СЕКТОРОВ

КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУ-
ЛЫ

КӨБӨЙТҮНДҮНҮН КВАД-
РАТЫ
АРАЛЫКТЫН КВАДРАТЫ
КВАДРАТРИСА (тегиздик-
теги сонун ийри сызыктар-
дын бири).

ДИСПЕРСИЯНЫН КЫЙ-
ШАҢЫШЫНЫН КВАД-
РАТЫ (чыныгы мааниси-
нен айырмаланышы).

КВАДРАТУРА (1. берилген
фигуранын аянтын квад-
раттык бирдикте туюнтуу-
чу сан; 2. аянты берилген
фигуранын аянтына бара-
бар квадратты түзүү;
3. аянтты же аныкталган
интегралды эсептөө).

ИЙРИ СЫЗЫКТУУ СЕК-
ТОРДУН КВАДРАТУРА-
СЫ (анын аянтын эсеп-
төө).

ТЕГЕРЕКТИН КВАДРАТУ-
РАСЫ (аянты ошол теге-
ректин аянтына барабар
квадратты түзүү. Циркуль
жана сызгычтын жардамы
менен аянты берилген теге-
ректин накта аянтына так
барабар квадратты түзүү-
гө болбойт).

ЖАЛПАК ФИГУРАЛАР-
ДЫН КВАДРАТУРАСЫ
АЯНТТАРДЫН КВАДРА-
ТУРАСЫ

СЕКТОРЛОРДУН КВАД-
РАТУРАСЫ

КВАДРАТУРАЛЫК ФОР-
МУЛАР (аныкталган инте-
гралдын маанисин инте-
грал алдындагы функция-
нын чектелген сандагы
точкалардагы маанилери
боюнча жакындаштырып
эсептөө үчүн жазылган

КВАДРАТЫ ЧИСЕЛ
КВАДРИЛЛИОН (10^{24})

КВАДРИРУЕМАЯ ОБЛАСТЬ

КВАДРИРУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КВАДРИРУЕМАЯ ФИГУРА

КВАДРИРУЕМЫЕ ЛУНОЧКИ

КВАДРИРУЕМОСТЬ

КВАДРУПОЛЬ
КВАДРУПОЛЬНЫЙ МОМЕНТ
КВАЗИАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

КВАЗИГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ

КВАЗИГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
КВАЗИДИАГОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА

КВАЗИДИФФЕРЕНЦИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ

КВАЗИКОНФОРМНОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ

КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ ПРОЦЕСС

КВАЗИСТОХАСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА

КВАЗИЦИКЛИЧЕСКАЯ ГРУППА

КВАЗИЭРМИТОВ ОПЕРА-

формулар, м.: тик бурч-
туктардын формуласы, тра-
пециялардын формуласы,
параболалар формуласы
(Симпсондун формуласы).

САНДАРДЫН КВАДРАТЫ
КВАДРИЛЛИОН (10^{24})

КВАДРАТТАЛУУЧУ ОБ-
ЛАСТЬ (аянты эсептөөгө
мүмкүн болгон область).

КВАДРАТТАЛУУЧУ БЕТ
(аянтка ээ болуучу бет).

КВАДРАТТАЛУУЧУ ФИГУ-
РА (аянтка ээ болуучу фи-
гура).

КВАДРАТТАЛУУЧУ АЙЧА-
ЛАР (аянтка ээ болуучу
айчалар).

КВАДРАТТАЛУУЧУ АЙЧА-
ЛАР (аянтка ээ болуучу
айчалар).

КВАДРАТТАЛУУЧУЛУК
(аянтка ээ болуучулук).

КВАДРУПОЛЬ
КВАДРУПОЛДУК МО-
МЕНТ

АНАЛИТИКАЛЫК СЫМАЛ
ФУНКЦИЯ (бир маани-
лүүлүк касиетке ээ болуу-
чу функция).

ГИПЕРБОЛА СЫМАЛ
(квазигиперболалык).

ГИПЕРБОЛА СЫМАЛ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ГЕОМЕТРИЯ

ДИАГОНАЛЬ СЫМАЛ
МАТРИЦА

ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНГАН
СЫМАЛ ФУНКЦИЯ

КОНФОРМ СЫМАЛ ЧА-
ГЫЛТУУ

СТАЦИОНАР СЫМАЛ
ПРОЦЕСС

СТОХАСТИКА СЫМАЛ
МАТРИЦА

ЦИКЛ СЫМАЛ ГРУППА

ЭРМИТТИКИ СЫМАЛ

ТОР
КВАНТИЛЬ

КВАНТОРЫ
КВАТЕРНИОННОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

КВАТЕРНИОННЫЕ ЕДИ-
НИЦЫ

КВАТЕРНИОНЫ (ГИПЕР-
КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИС-
ЛА)

КВИНТИЛЛИОН — 10^{30}

КИБЕРНЕТИКА

КИЛОМЕТР

КЛАВИАТУРА

КЛАВИША (УСТОЙЧИВЫЙ
РЫЧАГ)

КЛАВИШНАЯ СУММИРУ-
ЮЩАЯ МАШИНА

КЛАСС

КЛАСС ВЫЧЕТОВ (КЛАСС
ОСТАТКОВ)

КЛАСС ДИВИЗОРОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСКО-
НЕЧНО МАЛЫХ

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСКО-
НЕЧНО БОЛЬШИХ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОМО-
ЛОГИИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗО-
ЛИРОВАННЫХ ТОЧЕК

КЛАССИФИКАЦИЯ КВАД-

ОПЕРАТОР
КВАНТИЛЬ (математика-
лык статистикада колдо-
нулуучу, кокустан кезде-
шүүчү чоңдуктардын сан-
дык мүнөздөмөлөрүнөн).

КВАНТОРЛОР
КВАТЕРНИОНДУК МЕИ-
КИНДИК

КВАТЕРНИОНДУК БИР-
ДИКТЕР

КВАТЕРНИОНДОР (гипер-
комплексстик сандар, сан-
дардын 1843-жылы англия-
лык окумуштуу У. Гамиль-
тон тарабынан сунуш кы-
лынган системасы).

КВИНТИЛЛИОН 10^{30}

КИБЕРНЕТИКА

КИЛОМЕТР (узундукту че-
нөөчү бирдик, миң метр
бир километрди түзөт).

КЛАВИАТУРА

КЛАВИША (туруктуу ры-
чаг).

КЛАВИШТУУ СУММА-
ЛООЧУ МАШИНА

КЛАСС

ВЫЧЕТТЕРДИН КЛАССЫ
(калдыктардын классы).

ДИВИЗОРЛОР КЛАССЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЧЕКСИЗ КИЧИНЕ ЧОҢ-
ДУКТАРДЫ КЛАССИ-
ФИКАЦИЯЛОО

ЧЕКСИЗ ЧОҢ ЧОҢДУК-
ТАРДЫ КЛАССИФИКА-
ЦИЯЛОО

ГОМОЛОГИЯЛАРДЫ
КЛАССИФИКАЦИЯЛОО

ОБОЧОЛОНГОН ТОЧКА-
ЛАРДЫ КЛАССИФИКА-
ЦИЯЛОО

КВАДРАТТЫК ФОРМА-

РАТИЧНЫХ ФОРМ

КЛАССИФИКАЦИЯ КРИ-
ВЫХ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО-
ВЕРХНОСТЕЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЕЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЛГЕБРА
КЛАССИЧЕСКАЯ НЕПРЕ-
РЫВНОСТЬ
КЛАССИЧЕСКИЙ РАДИУС
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО
КЛАСС ЛИНИИ
КЛАСС МАТРИЦ
КЛАСС ОТОБРАЖЕНИИ

КЛАСС ПОВЕРХНОСТЕЙ
КЛАСС РАСХОДИМОСТИ

КЛАСС ЧИСЕЛ
КЛАСС ЭКВИВАЛЕНТНО-
СТИ
КОГОМОЛИЧЕСКИЙ БА-
ЗИС
КОГОМОЛИЯ
КОВАРИАНТ

КОВАРИАНТ АЛГЕБРАИ-
ЧЕСКОЙ ФОРМЫ
КОВАРИАНТНАЯ ВАЛЕНТ-
НОСТЬ
КОВАРИАНТНАЯ ПРОИЗ-
ВОДНАЯ
КОВАРИАНТНОЕ ДИФФЕ-
РЕНЦИРОВАНИЕ
КОВАРИАНТНОЕ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЕ
КОВАРИАНТНОСТЬ

КОВАРИАНТНЫЕ КОМПО-

ЛАРДЫ КЛАССИФИКА-
ЦИЯ ЛОО
ИИРИ СЫЗЫКТАРДЫ
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОО
БЕТТЕРДИ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ ЛОО
ТАЛААЛАРДЫ КЛАССИ-
ФИКАЦИЯ ЛОО

КЛАССИКАЛЫК АЛГЕБРА
КЛАССИКАЛЫК УЗГУЛ-
ТУКСУЗДУК
КЛАССИКАЛЫК РАДИУС
КЛАССИКАЛЫК ДАЛИЛ-
ДӨӨ
СЫЗЫКТАРДЫН КЛАССЫ
МАТРИЦАЛАР КЛАССЫ
ЧАГЫЛТУУЛАРДЫН
КЛАССЫ
БЕТТЕРДИН КЛАССЫ
ЖЫНАЛБООЧУЛУК
КЛАССЫ
САНДАРДЫН КЛАССЫ
ЭКВИВАЛЕНТТУУЛУКТУН
КЛАССЫ
КОГОМОЛИЯЛЫК БАЗИС

КОГОМОЛИЯ
КОВАРИАНТ, к. КОВАРИ-
АНТНОСТЬ
АЛГЕБРАЛЫК ФОРМА-
НЫН КОВАРИАНТЫ
КОВАРИАНТТУУ ВАЛЕНТ-
ТУУЛУК
КОВАРИАНТТЫК ТУУН-
ДУ
КОВАРИАНТТЫК ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛОО
КОВАРИАНТТЫК ӨЗГҮР-
ТУП ТҮЗҮҮ
КОВАРИАНТТУУЛУК (бир-
дей өзгөрүп түзүлүүчүлүк,
сызыктуу алгебрада жана
тензордук эсептөөлөрдө
маанилүү роль ойнойт).
ВЕКТОРДУН КОВАРИАНТ-

НЕНТЫ ВЕКТОРА
КОВАРИАНТНЫЙ ВЕКТОР
КОВАРИАНТНЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ
КОВЕКТОР, КОВАРИАНТ-
НЫЙ ВЕКТОР СОПРЯ-
ЖЕННОГО ВЕКТОРНОГО
ПРОСТРАНСТВА
КОГРАДИЕНТНЫЙ
«КОД»

КОДИФИЦИРОВАТЬ
КОЛЕБАНИЕ КРУГЛОЙ
МЕМБРАНЫ
КОЛЕБАНИЕ СТРУН

КОЛЕБАНИЕ СХОДИМО-
СТИ
КОЛЕБАНИЕ ФУНКЦИИ
НА СЕГМЕНТЕ

КОЛЕБЛЮЩАЯСЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
КОЛЕБЛЮЩАЯСЯ АПП-
РОКСИМАЦИЯ
КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ КРИ-
ВЫЕ
КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ ЛО-
МАНЫЕ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МЕРА
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕН-
КА
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОТНО-
ШЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СООТ-
НОШЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРИ-
ЗНАК
КОЛЛИНЕАРНОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ
КОЛЛИНЕАРНОСТЬ
КОЛЛИНЕАРНОСТЬ ВЕК-

ТЫК КОМПОНЕНТТЕРИ
КОВАРИАНТТЫК ВЕКТОР
КОВАРИАНТТЫК ЭЛЕ-
МЕНТ
КОВЕКТОР, ТҮҮҮНДӨШ
ВЕКТОРДУК МЕҢКИН-
ДИКТИН КОВАРИАНТ-
ТЫК ВЕКТОРУ
КОГРАДИЕНТТҮҮ

«КОД» (аткарылуучу амал-
ды шарттуу жазылышы).
КОДИФИЦИЯ ЛОО
ТЕГЕРЕК МЕМБРАНАНЫН
ТЕРМЕЛИШИ
КЫЛДАРДЫН ТЕРМЕЛҮҮ-
СУ

ЖЫНАЛУУЧУЛУКТУН
ТЕРМЕЛҮҮСУ
ФУНКЦИЯНЫН СЕГМЕНТ-
ТЕГИ ТЕРМЕЛҮҮСУ
(функциянын сегменттеги
накта жогорку грани ме-
нен накта төмөнкү грани-
нын айырмасы).

ТЕРМЕЛҮҮЧҮ УДАЛАШ-
ТЫК
ТЕРМЕЛҮҮЧҮ АППРОК-
СИМАЦИЯ
ТЕРМЕЛҮҮЧҮ ИИРИ СЫ-
ЗЫКТАР
ТЕРМЕЛҮҮЧҮ СЫНЫК
СЫЗЫКТАР
САНДЫК ӨЛЧӨМ, ЧЕНОМ
САНДЫК ЧОНДУГУН БИ-
ЛҮҮ
САНДЫК КАТЫШ

САНДЫК БАЙЛАНЫШ
САНДЫК БЕЛГИ
КОЛЛИНЕАРДУУ КЫИ-
МЫЛ
КОЛЛИНЕАРДУЛУК
ВЕКТОРЛОРДУН КОЛЛИ-

КОЛЛИНЕА'РНЫЙ ВЕКТОР
КОЛЛОКАЦИ'Я МЕТОД
КОЛЛОКА'ЦИЯ О'БЛАСТИ

КОЛЬЦЕВА'Я ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ
КОЛЬЦЕВА'Я О'БЛАСТЬ
КОЛЬЦО'

КОЛЬЦО' ВЫ'ЧЕТОВ
КОЛЬЦО' ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫХ ЧИ'СЕЛ
КОЛЬЦО' КОМПЛЕКСНЫХ
ЧИ'СЕЛ
КОЛЬЦО' МАТРИЦ
КОЛЬЦО' НУЛЕВО'Е
КОЛЬЦЕОБРАЗНАЯ О'Б-
ЛАСТЬ
КОЛЬЦО' ОТКРЫТОЕ

КОЛЬЦО' ПОЛИНОМОВ
КОЛЬЦО' РАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЧИ'СЕЛ
КОЛЬЦО' ЦЕЛЫХ ЧИ'СЕЛ

НЕАРДУУЛУГУ (парал-
лель түз сызыктардын же
бир гана түз сызыктын үс-
түндө жатуучу векторлор).
КОЛЛИНЕАРДУУ ВЕКТОР
КОЛЛОКАЦИЯ МЕТОДУ
ОБЛАСТЫН КОЛЛОКА-
ЦИЯСЫ
АЛКАКТЫК БЕТ

АЛКАКТЫК ОБЛАСТЬ
АЛКАК (куру эмес M көптү-
гүндө алгебралык эми
амал аныкталып, ар бир a
жана a эки элементтери-
нин суммасы — $a + a$ эле-
ментин берүүчү кошуу ама-
лы аткарылып, $a + a$ $\in M$
болсо, ар бир a жана a эле-
менттеринин көбөйтүндүсү
— $a \cdot a$ элементин берүүчү
көбөйтүү амалы аткарыл-
са, жана $a \cdot a \in M$ болгондо-
гу M көптүгү, м.: бүтүн
сандардын көптүгү, рацио-
налдык сандардын көптү-
гү, анык сандардын көптү-
гү, жалгыз гана нөлдөн
турган көптүк ж. б.)

ВЫЧЕТТЕРДИН АЛКАГЫ
АНЫК САНДАРДЫН АЛ-
КАГЫ
КОМПЛЕКСТИК САНДАР-
ДЫН АЛКАГЫ
МАТРИЦАЛАР АЛКАГЫ
НӨЛДҮК АЛКАК
АЛКАК ТҮСПӨЛДҮҮ ОБ-
ЛАСТЬ
АЧЫК АЛКАК (туяк эмес
алкак).
ПОЛИНОМДОР АЛКАГЫ
РАЦИОНАЛДЫК САНДАР-
ДЫН АЛКАГЫ
БҮТҮН САНДАРДЫН АЛ-
КАГЫ

КОЛЬЦО' ЧЕТНЫХ ЧИ'СЕЛ
КОМБИНАТО'РИКА

КОМБИНАТО'РНАЯ КЛЕ'Т-
КА
КОМБИНАТО'РНОЕ МНОГО-
ОБРА'ЗИЕ
КОМБИНАТО'РНАЯ ОПРЕ-
ДЕЛИ'МОСТЬ
КОМБИНАТО'РНАЯ ТОПО-
ЛО'ГИЯ

КОМБИНАТО'РНЫЙ АНА'-
ЛИЗ
КОМБИНАЦИО'ННЫЕ ТАБ-
ЛИ'ЦЫ

КОМБИНА'ЦИЯ

КОМБИНА'ЦИЯ ЗАКО'НОВ
КОМБИНА'ЦИЯ ПРЕОБРА-
ЗОВА'НИИ
КОМБИНИ'РОВАННЫЙ МЕ'-
ТОД

ЖУП САНДАРДЫН АЛКА-
ГЫ
КОМБИНАТОРИКА (чек-
телген көптүктөрдүн, б. а.
белгилүү бир сандык нер-
селердин (м.: сандардын,
тамгалардын, геометрия-
лык фигуралардын (үстү-
нөн жүргүзүлүүчү кээ бир
амалдарды үйрөтүүчү ма-
тематиканын бөлүмү).
КОМБИНАТОРДУК КЛЕ'Т-
КА
КОМБИНАТОРДУК КӨП
ТҮСПӨЛДҮК
КОМБИНАТОРДУК АНЫК-
ТАЛУУЧУЛУК
КОМБИНАТОРДУК ТОПО-
ЛОГИЯ (геометриялык фи-
гуралардын топологиялык
каснеттерин аларды бир не-
че жөнөкөй фигураларга
бөлүп алып үйрөтүүчү то-
пологиянын бөлүмү).
КОМБИНАТОРДУК АНА-
ЛИЗ
КОМБИНАЦИЯЛУУ ТАБ-
ЛИЦАЛАР (бир нече мү-
нөздөгү чоңдуктары боюн-
ча айрым-айрым группа-
ларга бөлүнгөн маалымат-
тарды өз ичине алган ста-
тикалык таблицалар).
КОМБИНАЦИЯ (бир канча
сандардын же элементтер-
дин орундарын алышты-
рып, байланыштарын өз
ара шарттап топтошту-
руу).
БЕЛГИЛЕРДИН КОМБИ-
НАЦИЯСЫ
ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨРДҮН
КОМБИНАЦИЯСЫ
КОМБИНАЦИЯЛАНГАН
МЕТОД

КОМИТА'НТ

КОММУТА'НТ ГРУППЫ

КОММУТАТИ'ВНАЯ АЛГЕБРА

КОММУТАТИ'ВНАЯ АЛГЕБРА С ДЕЛЕ'НИЕМ

КОММУТАТИ'ВНАЯ ГРУППА

КОММУТАТИ'ВНАЯ ОПЕРА'ЦИЯ

КОММУТАТИ'ВНАЯ ПОД-АЛГЕБРА

КОММУТАТИ'ВНАЯ ПОЛУ-ГРУППА

КОММУТАТИ'ВНОЕ КОЛЬЦО'

КОММУТАТИ'ВНОЕ РАСШИ-РЕНИЕ

КОММУТАТИ'ВНОСТЬ СЛО-ЖЕНИЯ

КОММУТАТИ'ВНОСТЬ АБ-СОЛЮТНО СХОДЯ'ЩИХ-СЯ РЯДО'В

КОММУТАТИ'ВНО СХОДЯ'-ЩИЙСЯ РЯД

КОММУТА'ТОРЫ

КОММУТА'ТОРЫ ГРУПП

КОММУТАТИ'РОВАНИЕ
ОПЕРА'ТОРОВ

КОМПА'КТНАЯ ГРУППА
КОМПА'КТНАЯ ТОПОЛО'-
ГИЯ

КОМПА'КТНОЕ МЕТРИ'ЧЕ-
СКОЕ МНО'ЖЕСТВО

КОМПА'КТНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО

КОМПЛАНА'РНОСТЬ
КОМПЛАНА'РНЫЕ ВЕКТО-
РЫ

КОМИТАНТ (рационалдық
функция).

ГРУППАНЫН КОММУТАН-
ТЫ

КОММУТАТИВДИК АЛ-
ГЕБРА

БӨЛҮҮСҮ БАР КОММУТА-
ТИВДИК АЛГЕБРА

КОММУТАТИВДИК ГРУП-
ПА

КОММУТАТИВДИК АМАЛ

АЛГЕБРАНЫН КОММУТА-
ТИВДИК БӨЛҮГҮ

КОММУТАТИВДИК ЖА-
РЫМ ГРУППА

КОММУТАТИВДИК АЛ-
КАК

КОММУТАТИВДИК КЕ-
НЕЙҮҮ (кеңейтүү)

КОШУУНУН КОММУТА-
ТИВДҮҮЛҮГҮ

СӨЗСҮЗ ЖЫНАЛУУЧУ
КАТАРЛАРДЫН КОМ-
МУТАТИВДҮҮЛҮГҮ

КОММУТАТИВДҮҮ ЖЫИ-
НАЛУУЧУ КАТАР

КОММУТАТОРЛОР

ГРУППАЛАРДЫН КОМ-
МУТАТОРЛОРУ

АМАЛДАРДЫН КОММУ-
ТАТИВДЕШҮҮСҮ (эки амал-
дын орун алмашуусунан на-
тыйжанын өзгөрбөстүгү).

КОМПАКТУУ ГРУППА
КОМПАКТУУ ТОПОЛОГИЯ

КОМПАКТУУ МЕТРИКА-
ЛЫК КӨПТҮК

КОМПАКТУУ МЕЙКИН-
ДИК

КОМПЛАНАРДУУЛУК

КОМПЛАНАРДЫК ВЕК-
ТОРЛОР (башталышта-

КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС (СОВОКУП-
НОСТЬ)

КОМПЛЕКС АБСОЛЮТ-
НЫИ

КОМПЛЕКС АРИФМЕТИ'-
ЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС АЦИКЛИ'ЧЕ-
СКИЙ

КОМПЛЕКС БАРИЦЕНТ-
РИ'ЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС ВОГНУТЫИ

КОМПЛЕКС ВЫПУКЛЫИ

КОМПЛЕКС ЗАМКНУТЫИ

КОМПЛЕКС КРИВОЛИ-
НЕИ'НЫИ

КОМПЛЕКС КРИВЫ'Х

КОМПЛЕКС МЕТРИ'ЧЕ-
СКИЙ

КОМПЛЕКС МНОГОМЕ'Р-
НЫИ

КОМПЛЕКС МНОЖЕСТВ

КОМПЛЕКСНАЯ АЛГЕБРА

КОМПЛЕКСНАЯ АМПЛИ-
ТУДА

КОМПЛЕКСНАЯ ВЕЛИЧИ-
НА'

рын бир жалпы точкага
келтиргенде бир тегиздик-
те жатышкан векторлор).
КОМПЛЕКС (комбинатор-
дук топологиянын негизги
түшүнүктөрүнүн бири,
мында геометриялык фигу-
ралар элементардык фигу-
раларга бөлүнөт, м.: точ-
каларга, кесиндилерге, үч
бурчтуктарга жана тетра-
эдрлерге).

КОМПЛЕКС (жыйынды).

АБСОЛЮТТУК КОМПЛЕКС
(абсолюттук жыйынды).

АРИФМЕТИКАЛЫК КОМ-
ПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

ЦИКЛСИЗ КОМПЛЕКС,
ЖЫЙЫНДЫ

БАРИБОРДУК КОМП-
ЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

ИИМЕК КОМПЛЕКС, ЖЫ-
ИЫНДЫ

ТОМПОК КОМПЛЕКС,
ЖЫЙЫНДЫ

ТУЮК КОМПЛЕКС, ЖЫ-
ИЫНДЫ

ИИРИ СЫЗЫКТУУ КОМП-
ЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

ИИРИ СЫЗЫКТАРДЫН
КОМПЛЕКСИ, ЖЫЙЫН-
ДЫСЫ

МЕТРИКАЛЫК КОМП-
ЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ КОМП-
ЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

КӨПТҮК ТҮРДҮН КОМП-
ЛЕКСИ, ЖЫЙЫНДЫСЫ

КОМПЛЕКСТИК АЛГЕБРА

КОМПЛЕСТИК АМПЛИТУ-
ДА

КОМПЛЕКСТИК ЧОНДУК

КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
 КОМПЛЕКСНАЯ ГРУППА
 КОМПЛЕКСНАЯ ЕДИНИЦА
 КОМПЛЕКСНАЯ ОБЛАСТЬ
 КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
 КОМПЛЕКСНАЯ ПЛОСКОСТЬ
 КОМПЛЕКСНАЯ ПРЯМАЯ
 КОМПЛЕКСНАЯ ФОРМА
 КОМПЛЕКСНАЯ ФОРМА
 УРАВНЕНИЯ КРИВОЙ
 КОМПЛЕКСНАЯ ФУНКЦИЯ
 ВЕСА
 КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСЛОВАЯ ПЛОСКОСТЬ
 КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСЛОВАЯ СФЕРА

КОМПЛЕКС НЕЗАМКНУТЫЙ
 КОМПЛЕКС НЕЛИНЕЙНЫЙ
 КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНЫЙ
 КОМПЛЕКСНОЕ ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
 КОМПЛЕКСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
 КОМПЛЕКСНОЕ РАСШИРЕНИЕ
 КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
 КОМПЛЕКСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

КОМПЛЕКСТИК ГЕОМЕТРИЯ
 КОМПЛЕСТИК ГРУППА
 КОМПЛЕКСТИК БИРДИК
 КОМПЛЕКСТИК ОБЛАСТЬ
 КОМПЛЕКСТИК ОЗГОРУЛМӨ
 КОМПЛЕКСТИК ТЕГИЗДИК
 КОМПЛЕКСТИК ТУЗ СЫЗЫК
 КОМПЛЕКСТИК ФОРМА
 ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ТЕҢДЕМЕСИНИН КОМПЛЕКСТИК ФОРМАСЫ
 ОЗГОРТУУНУН КОМПЛЕКСТИК ФУНКЦИЯСЫ
 КОМПЛЕКСТИК САНДЫК ТЕГИЗДИК
 КОМПЛЕКСТИК САНДЫК СФЕРА (комплекстик сандарга чексиз алыстагы жалгыз точканы кошкон кезде алар менен сфера точкаларынын ортосунда өз ара бир маанилүү тиешелүүлүктүн орун алышы).
 ТУЮК ЭМЕС КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ
 СЫЗЫКТУУ ЭМЕС КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ
 УЗГУЛТУКСУЗ КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ
 КОМПЛЕКСТИК ВЕКТОРДУК МЕЙКИНДИК
 КОМПЛЕКСТИК МААНИ
 КОМПЛЕКСТИК КЕНИТҮҮ (КЕНҮҮ)
 КОМПЛЕКСТИК ЧЫГАРЫЛЫШ
 КОМПЛЕКСТИК МЕЙКИНДИК

КОМПЛЕКСНОЕ СООТНОШЕНИЕ
 КОМПЛЕКСНОЕ ЧИСЛО

КОМПЛЕКСНО-СОПРЯЖЕННЫЕ ЧИСЛА (ВЕКТОРЫ)

КОМПЛЕКСНЫЕ ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ КОРЕНЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЛОГАРИФМ

КОМПЛЕКСТИК БАЙЛАНЫШ

КОМПЛЕКСТИК САН
 ($a+bi$ түрүндөгү туюнтма. Мында a жана b — анык сандар, i болсо, $i^2 = -1$ барабардыгы менен аныкталуучу мнимый бирдик).

КОМПЛЕКСТИК ТУТУМДАШ САНДАР (векторлор, анык бөлүктөрү өз ара барабар, мнимый бөлүктөрү белгиси боюнча гана айырмаланган комплекстик сандар).

КОМПЛЕКСТИК ОРТОГОНАЛДУУ ФУНКЦИЯЛАР
 ($f(x)$ жана $\overline{\varphi(x)}$ эки комплекстик функциясы үчүн $a \leq x \leq b$ сегментинде

$$\int_a^b f(x) \overline{\varphi(x)} dx = 0$$

барабардыгы орун алып, $\varphi(x)$ функциясы $\overline{\varphi(x)}$ кетутумдаш болсо $f(x)$ жана $\varphi(x)$ бир бирине $a \leq x \leq b$ сегментинде ортогоналдуу функциялар).

КОМПЛЕКСТИК ТАМЫР
 (м.: көп мүчөнүн комплекстик тамыры).

КОМПЛЕКСТИК ЛОГАРИФМ (комплекстик сандардын логарифми, алар да анык сандардын логарифми сыяктуу эле аныкталат, м.: $z = x + iy$ комплекстик санынын натуралдык логарифми деп $z = e^w$ боло турган санын айтабыз да $w = \ln z$ деп белгилейбиз.

Комплекстик логарифм

$$\omega = \ln z = \ln |z| + i \arg z + 2\pi k i$$

(мында k — ар кандай бүтүн сан) барабардыгы менен туюнтулуп, чексиз көп сандагы ар түрдүү маанилерге ээ болот. Жогорку барабардыктагы $\ln |z|$ деген жазуу z комплекстик санынын модулуна натуралдык логарифми. Нөл санынын комплекстик логарифми жок болгондуктан, шарттуу түрдө $\ln 0 = -\infty + i v$ (мында v эрктүү функция) деп жазылат. Бардык оң сандардын комплекстик логарифмдери чексиз көп, алардын ичинен бирөө — кадимки логарифм, калгандары — мнимый логарифмдер, м.:

$$\ln 3 = (\ln 3)_{\text{кад.}} + i 0 + i 2k\pi,$$

$$(k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

мында $k=0$ болгондо $\ln 3$ түн кадимки эски маанисине ээ болобуз, k нын калган маанилеринде комплекстүү маанилерге ээ болобуз.

Терс сандардын дагы комплекстик логарифмдеринин бардык маанилери мнимый болушат, м.: $\ln(-1) = i\pi(2+1)$ барабардыгынан анын бардык маанилери мнимый экендиги көрүнүп турат).

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОМПЛЕКС ОРИЕНТИ-

КОМПЛЕКСТИК ПОТЕНЦИАЛ
ОРИЕНТИРЛЕНУУЧУ

РУЕМЫИ

КОМПЛЕКС ОСОБЫИ

КОМПЛЕКС ОТКРЫТЫИ

КОМПЛЕКС ПЛОСКОСТЕИ

КОМПЛЕКС ПОВЕРХНОСТЕИ

КОМПЛЕКС ПОЛИЭДРАЛЬНЫИ

КОМПЛЕКС ПРЯМЫХ

КОМПЛЕКС РЕГУЛЯРНЫИ

КОМПЛЕКС СИМПЛЕКСООБРАЗНЫИ

КОМПЛЕКС ФИГУР

КОМПЛЕКС ЦЕЛОЧИСЛЕННЫИ

КОМПЛЕКС ЧИСЕЛ

КОМПЛЕКС ЭВКЛИДОВ

КОМПОЗИЦИОННЫИ РЯД

КОМПОЗИЦИЯ
КОМПОЗИЦИЯ ГРУПП

КОМПОЗИЦИЯ КВАДРАТНЫХ ФОРМ

КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ ВЕКТОРА

КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

ӨЗГӨЧӨ КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

АЧЫК КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

ТЕГИЗДИКТЕРДИН КОМПЛЕКСИ, ЖЫЙЫНДЫСЫ

БЕТТЕРДИН КОМПЛЕКСИ, ЖЫЙЫНДЫСЫ

ПОЛИЭДРАЛЫК КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

ТҮЗ СЫЗЫКТАРДЫН КОМПЛЕКСИ, ЖЫЙЫНДЫСЫ

РЕГУЛЯРДУУ КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

СИМПЛЕКС ТҮСПӨЛДҮҮ КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

ФИГУРАЛАРДЫН КОМПЛЕКСИ, ЖЫЙЫНДЫСЫ

БҮТҮН САНДУУ КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

САНДАРДЫН КОМПЛЕКСИ, ЖЫЙЫНДЫСЫ

ЭВКЛИДДИК КОМПЛЕКС, ЖЫЙЫНДЫ

КОМПОЗИЦИЯЛЫК КАТАР

КОМПОЗИЦИЯ
ГРУППАНЫН КОМПОЗИЦИЯСЫ

КВАДРАТТЫК ФОРМАЛАРДЫН КОМПОЗИЦИЯСЫ

КОМПОНЕНТТЕР (түзүүчүлөр; мейкиндикте вектор бир тегиздикте жатпаган үч вектордун суммасы катары туюнтулат да, ар бир кошулуучу вектордун компоненттери болот).

ВЕКТОРДУН КОМПО-

КОМПОНЕНТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

КОМПОНЕНТЫ ДЕЙСТВИЯ

КОМПОНЕНТЫ ДЕФОРМАЦИИ

КОМПОНЕНТЫ КАСАТЕЛЬНОГО ВЕКТОРА

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

КОМПОНЕНТЫ НОРМАЛЬНОГО ВЕКТОРА
КОНВЕКТИВНАЯ СКОРОСТЬ

КОНГРУЭНТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
КОНГРУЭНТНОСТЬ

КОНГРУЭНТНОСТЬ ВЕЛИЧИН

КОНГРУЭНТНЫЕ ОБЛАСТИ

КОНГРУЭНТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

КОНГРУЭНТНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

КОНГРУЭНТНЫЕ ФИГУРЫ

КОНГРУЭНТНЫМ
КОНГРУЭНЦИЯ

НЕНТТЕРИ (вектордун координаталар окторуна түшүрүлгөн проекциялары).

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОБЪЕКТИН ИН КОМПОНЕНТЕРИ

АМАЛДАРДЫН КОМПОНЕНТЕРИ

ДЕФОРМАЦИЯНЫН КОМПОНЕНТЕРИ

ЖАНЫМА ВЕКТОРДУК КОМПОНЕНТЕРИ

КОМПЛЕКСТИК ЧОНДУКТУН КОМПОНЕНТЕРИ

(комплекстик чондуктун анык жана мнимый бөлүгүндөгү анык сандар).

НОРМАЛДУУ ВЕКТОРДУН КОМПОНЕНТЕРИ

КОНВЕКТИВДУУ ЫЛДАМДЫК (точканын траектория боюнча өзгөрүү ылдамдыгы).

КОНГРУЭНТТИК ЧАГЫЛТУУ

КОНГРУЭНТТҮҮЛҮК (барбардык, геометрияда кесиндилердин, бурчтардын, геометриялык фигуралардын барабардыктарын белгилөөдө колдонулат).

ЧОНДУКТАРДЫН КОНГРУЭНТТҮҮЛҮГҮ

КОНГРУЭНТТҮҮ ОБЛАСТАР

КОНГРУЭНТТҮҮ БЕТТЕР

КОНГРУЭНТТҮҮ ҮЧ БУРЧТУКТАР

КОНГРУЭНТТҮҮ ФИГУРАЛАР

КОНГРУЭНТТҮҮ
КОНГРУЭНЦИЯ (эки параметрге жараша өзгөрүү)

КОНГРУЭНЦИЯ СФЕР

КОНЕЦ ИНТЕРВАЛА

КОНЕЦ ПРОМЕЖУТКА

КОНЕЦ СЕГМЕНТА

КОНЕЦ ТРАЕКТОРИИ

КОНЕЧНАЯ АЛГЕБРА

КОНЕЧНАЯ ВЕЛИЧИНА

КОНЕЧНАЯ ГРУППА

КОНЕЧНАЯ ГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИИ

КОНЕЧНАЯ ДИСПЕРСИЯ

КОНЕЧНАЯ ДРОБЬ

КОНЕЧНАЯ МЕРА

КОНЕЧНАЯ МОЩНОСТЬ

КОНЕЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

КОНЕЧНАЯ РАЗНОСТЬ

КОНЕЧНАЯ СИСТЕМА

КОНЕЧНАЯ СИСТЕМА АКЦИОМ

КОНЕЧНО-АДДИТИВНАЯ МЕРА

КОНЕЧНОЕ

КОНЕЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

КОНЕЧНОЕ КОЛЬЦО

КОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО

КОНЕЧНОЕ ПОЛЕ

КОНЕЧНОЕ ПОДМНОЖЕСТВО

КОНЕЧНОЕ ПРИРАЩЕНИЕ

КОНЕЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ

КОНЕЧНОЕ СУММИРОВАНИЕ

КОНЕЧНОЕ УРАВНЕНИЕ

КОНЕЧНОЕ ЧИСЛО

КОНЕЧНОЛИСТНЫЙ

чү түз сызыктардын же ийри сызыктардын жыйындысы).

СФЕРАЛАРДЫН КОНГРУЭНЦИЯСЫ

ИНТЕРВАЛДЫН УЧУ

АРАЛЫКТЫН УЧУ

СЕГМЕНТТИН УЧУ

АРАЛЫКТЫН УЧУ

ЧЕКТҮҮ АЛГЕБРА

ЧЕКТҮҮ ЧОНДУК

ЧЕКТҮҮ ГРУППА

ӨЗГҮРТҮП ТҮЗҮҮЛӨРДҮН ЧЕКТҮҮ ГРУППАСЫ

ЧЕКТҮҮ ДИСПЕРСИЯ

ЧЕКТҮҮ БӨЛЧӨК

ЧЕКТҮҮ ӨЛЧӨМ

ЧЕКТҮҮ КУБАТТУУЛУК

ЧЕКТҮҮ УДААЛАШТЫК

ЧЕКТҮҮ АЙЫРМА

ЧЕКТҮҮ СИСТЕМА

АКСИОМАЛАРДЫН ЧЕКТҮҮ СИСТЕМАСЫ

ЧЕКТҮҮ-АДДИТИВДИК ӨЛЧӨМ, ЧЕНЕМ

ЧЕКТҮҮ

ЧЕКТҮҮ МААНИ

ЧЕКТҮҮ АЛКАК

ЧЕКТҮҮ КӨПТҮК

ЧЕКТҮҮ ТАЛАА

КӨПТҮКТҮН ЧЕКТҮҮ БӨЛҮГҮ

ЧЕКТҮҮ ӨСҮНДҮ

ЧЕКТҮҮ КЕНЕЙТҮҮ

ЧЕКТҮҮ СУММАЛОО (чектүү сандагы кошуучулардын суммасын табуу).

ЧЕКТҮҮ ТЕНДЕМЕ

ЧЕКТҮҮ САН

ЧЕКТҮҮ КАНАТТУУ (БАРАКТУУ)

КОНЕЧНОМЕ'РНОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕ'НИЕ

КОНЕЧНОМЕ'РНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО

КОНЕ'ЧНЫЕ ВЕЛИЧИ'НЫ
КОНЕ'ЧНЫЕ ПРЕОБРАЗО-
ВА'НИЯ

КОНЕ'ЧНЫЕ ЧА'СТНЫЕ
ПРОИЗВО'ДНЫЕ

КОНЕ'ЧНЫЕ ЧИСЛОВЫ'Е
РЯДЫ'

КОНЕ'ЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
РАСШИ'РЕННОЙ ПРЯ-
МО'И

КОНЕ'ЧНЫИ КОМПЛЕКС
КОНЕ'ЧНЫИ ПРЕДЕЛ
КОНЕ'ЧНЫИ ПРОМЕЖУ'-
ТОК

КОНЕ'ЧНЫИ РАЗРЫВ
КОНЕ'ЧНЫИ СКАЧО'К

КОНЕ'ЧНЫИ ЦИЛИ'НДР
КОНИ'ЧЕСКАЯ КРИВА'Я
КОНИ'ЧЕСКАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ

КОНИ'ЧЕСКАЯ ФОРМА
КОНИ'ЧЕСКИЕ ТО'ЧКИ
КОНКРЕ'ТНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
КОНКРЕ'ТНЫЕ СИСТЕ'МЫ
КОНО'ИД

КОНОИДА'ЛЬНАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ
КОНОИДА'ЛЬНЫИ КО'НУС
КОНО'ИД ХАРАКТЕРИСТИ-
ЧЕСКИХ ЛУЧЕ'И
КОНОРМА'ЛЬ

ЧЕКТҮҮ ӨЛЧӨМДҮҮ ТҮ.
ЮНТУУ (сүрөттөп көрсө-
түү).

ЧЕКТҮҮ ӨЛЧӨМДҮҮ МЕЙ-
КИНДИК

ЧЕКТҮҮ ЧОНДУКТАР

ЧЕКТҮҮ ӨЗГӨРТҮП ТҮ.
ЗҮҮЛӨР

ЧЕКТҮҮ АЙРЫМ ТУУН-
ДУЛАР

ЧЕКТҮҮ САНДЫК КАТАР-
ЛАР

КЕҢИТИЛГЕН ТҮЗ СЫ-
ЗЫКТЫН ЧЕКТҮҮ ЭЛЕ-
МЕНТТЕРИ

ЧЕКТҮҮ КОМПЛЕКС

ЧЕКТҮҮ ПРЕДЕЛ

ЧЕКТҮҮ АРАЛЫК

ЧЕКТҮҮ ҮЗҮЛҮШ

ЧЕКТҮҮ СЕКИРТМЕ (секи-
риш)

ЧЕКТҮҮ ЦИЛИНДР

КОНУСТУК ИЙРИ СЫЗЫК

КОНУСТУК БЕТ

КОНУСТУК ФОРМА

КОНУСТУК ТОЧКАЛАР

АЙКЫН МААНИ

АЙКЫН СИСТЕМАЛАР

КОНОИД (ЖЕ СЫЗЫК-
ТАР) (каптал беттери па-
раллель тегиздиктерде
жаткан негиздеринин кон-
турларынын точкаларын
кандайдыр бир закон бо-
юнча бириктирип туруучу
түз сызыктардан түзүлгөн
персе).

КОНОИДДИК БЕТ

КОНОИДДИК КОНУС

МУНӨЗДӨӨЧҮ НУРЛАР-
ДЫН КОНОИДИ
КОНОРМАЛЬ

КОНСЕРВАТИВНОЕ ПО'ЛЕ

КОНСЕРВАТИЗМ УГЛО'В

КОНСТА'НТА

КОНСТА'НТЫ ГРУП'ПЫ

КОНСТА'НТЫ УРАВНЕ'НИИ

КОНСТРУКТИВНАЯ ЛО'-
ГИКА

КОНСТРУКТИВНАЯ ТЕО'-
РИЯ ФУ'НКЦИИ

КОНСТРУКТИВНОЕ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ГАММА-
ФУ'НКЦИИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЗАДА'-
ЧИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ СВОИ-
СТВА

КОНСТРУКТИВНЫИ АНА'-
ЛИЗ

КОНСТРУКТИВНЫИ МЕ'-
ТОД

КОНСТРУ'КЦИЯ

КОНСТРУ'КЦИЯ КОЛЬЦА'

КОНСТРУ'КЦИЯ ПО'ЛЯ

КОНСЕРВАТИВДИК ТА-
ЛАА (потенциалдык талаа,

$\int \vec{V}(r) dr$ ийри сызыктуу
(AB)

интегралы А жана В точ-
каларын бириктирип тур-
ган ийри сызыктардын
формасына көз каранды
болбостон, ошол А жана В
точкалардын өздөрүнүн
абалдарына гана көз ка-
ранды болгон, циркуля-
циясы дайыма нөлгө бара-
бар, куюнсуз талаа).

БУРЧТАРДЫН КОНСЕР-
ВАТИЗМИ

КОНСТА'НТА (ТУРАКТУУ
ЧОНДУК)

ГРУППАЛАРДЫН ТУРАК-
ТУУЛАРЫ

ТЕНДЕМЕЛЕРДИН ТУ-
РАКТУУЛАРЫ

КОНСТРУКТИВДИК ЛО-
ГИКА

ФУНКЦИЯЛАРДЫН КОН-
СТРУКТИВДИК ТЕО-
РИЯСЫ

ГАММА-ФУНКЦИЯЛАР-
ДЫН КОНСТРУКТИВ-
ДИК АНЫКТАЛЫШЫ

КОНСТРУКТИВДИК МА-
СЕЛЕЛЕР

КОНСТРУКТИВДИК КА-
СИЕТТЕР

КОНСТРУКТИВДИК АНА-
ЛИЗ

КОНСТРУКТИВДИК МЕ-
ТОД

КОНСТРУКЦИЯ

АЛКАКТЫН КОНСТРУК-
ЦИЯСЫ

ТАЛААНЫН КОНСТРУК-
ЦИЯСЫ

КОНТАКТНОЕ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЕ
КОНТАКТНОЕ ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЕ ЛИНИИ

КОНТИНУАЛЬНАЯ БИЛИ-
НЕГНАЯ ФОРМА
КОНТИНУАЛЬНАЯ ФУНК-
ЦИЯ ВЕСА
КОНТИНУУМ
КОНТИНУУМ ДВУМЕР-
НЫЙ
КОНТРАВАРИАНТ
КОНТРАВАРИАНТ АЛГЕБ-
РАИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

КОНТРАВАРИАНТНОСТЬ

КОНТРАВАРИАНТНЫЕ
ВЕКТОРЫ
КОНТРАВАРИАНТНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА

КОНТРАВАРИАНТНЫЕ
ТЕНЗОРЫ
КОНТРАВАРИАНТНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
КОНТРАГРАДИЕНТНАЯ
МАТРИЦА
КОНТРАГРАДИЕНТНОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ
КОНТРАГРАДИЕНТНЫЕ
АВТОМОРФИЗМЫ
КОНТРАГРАДИЕНТНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КОНТРАПОЗИЦИЯ
КОНТРОЛЬНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ

КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОИ-
СТВО
КОНТУР

КОНТАКТТУУ ӨЗГӨРТҮП
ТҮЗҮҮ
СЫЗЫКТАРДЫН КОНТАКТ-
ТУУ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮЛҮ-
ШҮ (жанышуу точкалары-
нын ирети сакталган өзгөр-
түп түзүү).

КОНТИНУАЛДЫК КОШ
СЫЗЫКТУУ ФОРМА
ӨЗГӨРТҮҮНҮН КОНТИНУ-
АЛДЫК ФУНКЦИЯСЫ
КОНТИНУУМ
ЭКИ ӨЛЧӨМДҮҮ КОНТИ-
НУУМ

КОНТРАВАРИАНТ
АЛГЕБРАЛЫК ФОРМА-
НЫН КОНТРАВАРИАН-
ТЫ

КОНТРАВАРИАНТУУЛУК
(карама-каршы өзгөртүп
түзүлүүчүлүк).

КОНТРАВАРИАНТТУУ
ВЕКТОРЛОР
ТЕНЗОРДУН КОНТРВА-
РИАНТТУУ КОМПО-
НЕНТТЕРИ

КОНТРВАРИАНТТУУ ТЕН-
ЗОРЛОР

КОНТРАВАРИАНТТЫК
ЭЛЕМЕНТ
КОНТРАГРАДИЕНТТИК
МАТРИЦА

КОНТРАГРАДИЕНТТУУ ЧА-
ГЫЛТУУ

КОНТРГРАДИЕНТТУУ АВ-
ТОМОРФИЗМДЕР
КОНТРАГРАДИЕНТТУУ
ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР
КОНТРАПОЗИЦИЯ
КОНТРОЛДУК МААНИ

КОНТРОЛДУК ТҮЗҮЛҮШ
(механизм).
КОНТУР

КОНТУР ИНТЕГРИРОВА-
НИЯ
КОНТУР ОБЛАСТИ
КОНТУР ФИГУРЫ
КОНУС

КОНУС ВРАЩЕНИЯ

КОНУС ВТОРОГО ПОРЯД-
КА

КОНУС ИЗОТРОПНЫХ
НАПРАВЛЕНИИ

КОНУСООБРАЗНЫЙ

КОНУС РИГГИ

КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ ДЕЗАР-
ГА

КОНФИНАЛЬНАЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ

КОНФИНАЛЬНОСТЬ
КОНФЛЮЭНТНАЯ ГИПЕР-

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

КОНФОКАЛЬНОЕ ПАРА-
БОЛОИДА

КОНФОРМНАЯ ГЕОМЕТ-
РИЯ

КОНМОРФНАЯ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

КОНМОРФНО-ЕВКЛИДОВЕ
ПРОСТРАНСТВО

КОНФОРМНО-ПРИВОДИ-
МОЕ ПОЛЕ

КОНМОРФНО-ПРИВОДИ-
МОЕ ПРОСТРАНСТВО

КОНФОРМНОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ (ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЕ)

ИНТЕГРАЛДОО КОНТУРУ

ОБЛАСТТЫН КОНТУРУ
ФИГУРАНЫН КОНТУРУ

КОНУС (тик бурчтуу үч
бурчтук өзүнүн катеттери-
нин биринин айланасында
айланган кезде гипотену-
за аркылуу түзүлүүчү
бет).

АЙЛАНУУ КОНУСУ (бел-
гилүү бир түз сызыктын
айланасында айлануудан
түзүлгөн конус).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
КОНУС

ИЗОТРОПТУК БАГЫТТАР-
ДЫН КОНУСУ

КОНУС СЫМАЛ

РИГГДИН КОНУСУ

КОНФИГУРАЦИЯ
ДЕЗАРГДЫН КОНФИГУ-
РАЦИЯСЫ

КОНФИНАЛДЫК УДАА-
ЛАШТЫК

КОНФИНАЛДУУЛУК
КОНФЛЮЭНТТИК ГИПЕР-

ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФУНК-
ЦИЯ

КОНФОКАЛДУУ ПАРАБО-
ЛОИДДЕР

КОНФОРМДУК ГЕОМЕТ-
РИЯ

КОНФОРМДУК ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛДЫК ГЕО-
МЕТРИЯ

КОНМОРФДУК-ЕВКЛИД-
ДИК МЕЙКИНДИК

КОНФОРМДУК КЕЛТИ-
РИЛҮҮЧҮ ТАЛАА

КОНФОРМДУК КЕЛТИРИ-
ЛҮҮЧҮ МЕЙКИНДИК

КОНФОРМДУК ЧАГЫЛ-
ТУУ (өзгөртүп түзүү, те-
гиздиктеги өз ара кесили-

КОНФОРМНЫЕ МНОГО-
ОБРАЗИЯ
КОНХОИДА

КОНХОИДАЛЬНЫЙ ЦИР-
КУЛЬ
КОНХОИДОГРАФ

КОНЦЕВЫЙ ЭКСТРЕМУМ
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ КРУ-
ГИ
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОК-
РУЖНОСТИ
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ
КОНЦОВЫЕ ТОЧКИ
КОНЦЫ ОТРЕЗКА
КООРДИНАЛЬНОЕ ЧИСЛО
КООРДИНАТА
КООРДИНАТНАЯ ГИПЕР-
ПЛОСКОСТЬ
КООРДИНАТНАЯ ЛИНИЯ
КООРДИНАТНАЯ МАТРИ-
ЦА
КООРДИНАТНАЯ СЕТКА

шүүчү ийри сызыкты экин-
чи бир өз ара кесилишүү-
чү ийри сызыкка арасын-
дагы бурчтар өзгөргөнгөн-
дөй кылып чагылтуу).

КОНФОРМДУК КӨП ТҮС-
ПӨЛДҮҮЛҮКТӨР

КОНХОИДА (белгилүү
каснетке ээ болгон ийри
сызык, м.: каалагандай
эриктүү α бурчун барабар
үч бөлүккө бөлүү маселе-
си конхонданы колдонуу
менен ийгиликтүү чечи-
лет).

КОНХОИДАЛДЫК ЦИР-
КУЛЬ

КОНХОИДОГРАФ (Нико-
мед тарабынан констру-
цияланып, конхонданы тү-
зүүгө арналган атайын ас-
пап).

УЧУНДАГЫ ЭКСТРЕМУМ
БОРБОРДОШ ТЕГЕРЕК-
ТЕР

БОРБОРДОШ АЙЛАНА-
ЛАР

БОРБОРДОШ
УЧУНДАГЫ ТОЧКАЛАР
КЕСИНДИНИН УЧТАРЫ
КООРДИНАЛДЫК САН
КООРДИНАТА
КООРДИНАТТЫК ГИПЕР-
ТЕГИЗДИК

КООРДИНАТТЫК СЫЗЫК
КООРДИНАТТЫК МАТРИ-
ЦА

КООРДИНАТАЛЫК ТОР-
ЧО (картага түшүрүлгөн
ар кандай пункттардын тик
бурчтуу координаттарын
аныктоочу, квадраттарга
бөлүнүп коюлган топогра-
фиялык картадагы торчо).

КООРДИНАТНАЯ ШКАЛА

КООРДИНАТНОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

КООРДИНАТНЫЕ ОСИ

КООРДИНАТНЫЕ ПЛОС-
КОСТИ

КООРДИНАТНЫЙ ВЕКТОР

КООРДИНАТНЫЙ ТЕТ-
РАЭДР

КООРДИНАТНЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК

КООРДИНАТОГРАФ

КООРДИНАТОМЕР

КООРДИНАТОР НАВИГА-
ЦИОННЫЙ

КООРДИНАТЫ

КООРДИНАТЫ АФФИН-
НЫЕ

КООРДИНАТАЛЫК
ШКАЛА

КООРДИНАТАЛЫК МЕЙ-
КИДИК

КООРДИНАТАЛАР ОКТО-
РУ

КООРДИНАТАЛАР ТЕГИЗ-
ДИКТЕРИ

КООРДИНАТАЛЫК ВЕК-
ТОР

КООРДИНАТАЛЫК ТЕТ-
РАЭДР (тик бурчтуу коор-
динаталар системасында
координаталар тегиздикте-
ринин бурчунан түзүлгөн
тетраэдр).

КООРДИНАТАЛЫК ҮЧ
БУРЧТУК

КООРДИНАТОГРАФ (точ-
каларды алардын тик
бурчтук же уюлдук коор-
динаталары аркылуу те-
гиздикке түшүрүүчү ас-
пап).

КООРДИНАТА ЧЕНЕГИЧ
(координаталык торчосу бар
топографиялык карталар-
дагы точкалардын тик
бурчтуу координаталары
ченөөчү жана координата-
лары боюнча точкаларды
картага түшүрүүчү ас-
пап).

КООРДИНАТАЛАРДЫ
АНЫКТАГЫЧ (учуп жүр-
гөн самолеттун координата-
ларын автоматтык эсеп-
теп туруучу навигациялык
аспап).

КООРДИНАТАЛАР (ар кан-
дай беттеги же мейкин-
диктеги точкалардын аба-
лын аныктоочу сандар).
АФФИДИК КООРДИНА-
ТАЛАР (кандайдыр бир 0

КООРДИНАТЫ ВЕКТОР-
 НОГО ПОЛЯ
 КООРДИНАТЫ ГАРМОНИ-
 ЧЕСКИЕ
 КООРДИНАТЫ ГАУССА
 КООРДИНАТЫ ГЕОЛИГРА-
 ФИЧЕСКИЕ
 КООРДИНАТЫ ГЛАВНЫЕ
 КООРДИНАТЫ ГОЛОНОМ-
 НЫЕ
 КООРДИНАТЫ ИЗОТРОП-
 НЫЕ
 КООРДИНАТЫ ИНЕРЦИ-
 АЛЬНЫЕ
 КООРДИНАТЫ КОВА-
 РИАНТНЫЕ
 КООРДИНАТЫ КОНТРАВА-
 РИАНТНЫЕ
 КООРДИНАТЫ НЕГОЛО-
 НОМНЫЕ

точкасынан чыгышкан, бир
 туз сызыкта жатышпаган
 ОА жана ОВ векторлору-
 нун тегиздиктин ар кан-
 дай Р точкасынын абалы
 эки координата менен,
 атап айтканда $x = \frac{\vec{OX}}{\vec{OA}}$
 абсциссасы жана $y = \frac{\vec{OY}}{\vec{OB}}$
 ординатасы менен аныкта-
 лат, мында ХР — ОВга, ал
 эми УР — ОАга парал-
 лель; Х жана У сандары —
 Р точкасынын аффиндик
 координаталары).
 ВЕКТОРДУК ТАЛААНЫН
 КООРДИНАТАЛАРЫ
 ГАРМОНИКАЛЫК КООР-
 ДИНАТАЛАР
 ГАУССТУН КООРДИНА-
 ТАЛАРЫ
 ГЕОЛИГРАФТЫК КООР-
 ДИНАТАЛАР (күндүн бе-
 тиндеги точкалардын аба-
 лын туюнтуучу сандар).
 БАШКЫ КООРДИНАТА
 ЛАР (негизги координата-
 лар).
 ГОЛОНОМДУК КООРДИ-
 НАТАЛАР (координата-
 лык векторлор градиент-
 тик векторлордун талаасы
 болгон учур).
 ИЗОТРОПТУК КООРДИ-
 НАТАЛАР
 ИНЕРЦИЯЛЫК КООРДИ-
 НАТАЛАР
 КОВАРИАНТТЫК КООР-
 ДИНАТАЛАР
 КОНТРАВАРИАНТТЫК
 КООРДИНАТАЛАР
 ГОЛОНОМДУК ЭМЕС КО-
 ОРДИНАТАЛАР

КООРДИНАТЫ ОБОБЩЕН-
 НЫЕ
 КООРДИНАТЫ ПРЯМЫХ
 КООРДИНАТЫ РИМАНО-
 ВЫ
 КООРДИНАТЫ ТЕКУЩИЕ
 КООРДИНАТЫ ТОЧЕК
 КООРДИНАТЫ УГЛОВЫЕ
 КООРДИНАТЫ ЦИКЛИЧЕ-
 СКИЕ
 КОРЕНЬ (РАДИКАЛ)
 КОРЕНЬ НЕЧЕТНОЙ СТЕ-
 ПЕНИ
 КОРЕНЬ ЧЕТНОЙ СТЕПЕ-
 НИ
 КОРНИ КВАДРАТНОГО
 УРАВНЕНИЯ

КОРНИ КУБИЧЕСКОГО
 УРАВНЕНИЯ
 КОРНИ МНОГОЧЛЕНА

ЖАЛПЫЛАНЫП КЕНИ-
 ТИЛГЕН КООРДИНАТА-
 ЛАР
 ТУЗ СЫЗЫКТАРДЫН КО-
 ОРДИНАТАЛАРЫ
 РИМАНДЫН КООРДИНА-
 ТАЛАРЫ
 ӨЗГӨРҮЛМӨ КООРДИ-
 НАТАЛАР
 ТОЧКАЛАРДЫН КООР-
 ДИНАТАЛАРЫ
 БУРЧТУК КООРДИНАТА-
 ЛАР
 ЦИКЛДИК КООРДИНА-
 ТАЛАР
 ТАМЫР (радикал).
 ТАК ДАРАЖАЛУУ ТА-
 МЫР
 ЖУП ДАРАЖАЛУУ ТА-
 МЫР
 КВАДРАТТЫК ТЕНДЕМЕ-
 НИН ТАМЫРЛАРЫ ($ax^2 +$
 $+bx+c=0$ квадраттык тен-
 демесин тендештикке ай-
 ландыруучу x тин маани-
 лери. Аларды x_1 жана x_2
 деп белгилесек, алардын
 жана квадраттык тенде-
 менин a , b жана c коэффи-
 циенттеринин арасында
 Виеттин теоремасы деп
 аталган төмөнкүдөй бай-
 ланыш болот: $x_1 + x_2 =$

$$= -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

КУБДУК ТЕНДЕМЕЛЕР-
 ДИН ТАМЫРЛАРЫ ($ax^3 +$
 $+px+q=0$ кубдук тенде-
 месин тендештикке айлан-
 дыруучу x тин маанилери).
 КӨП МҮЧӨНҮН ТАМЫР-
 ЛАРЫ (x тин
 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots +$
 $+ a_1 x + a_0$ көп мү-

КОРРЕКТНО ПОСТАВЛЕН-
НАЯ ЗАДАЧА

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗА-
ВИСИМОСТЬ
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТ-
РИЦА
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ
КОРРЕЛЯЦИОННОЕ ОТНО-
ШЕНИЕ
КОСВЕННО КРИТИЧЕ-
СКАЯ ОСОБЕННОСТЬ
КОСЕКАНС

КОСЕКАНСОИДА

КОСИНУС

КОСИНУС-АМПЛИТУДА
КОСИНУСОИДА

КОСИНУСОИДАЛЬНЫЙ
ЧЛЕН
КОСИНУС-ПРЕОБРАЗО-

чөсүн көлгө айландыруу-
чу маанилери).
КОРРЕКТУУ КӨЙӨЛГӨН
МАСЕЛЕ (дифференциал-
дык тендеменин башталгыч
жана четки шарттарды ка-
нааттагандырган чыгары-
лышынын ал шарттардан
үзгүлтүксүз көз каранды
болушу).

КОРРЕЛЯЦИЯЛЫК КӨЗ
КАРАНДЫЛЫК
КОРРЕЛЯЦИЯЛЫК МАТ-
РИЦА
КОРРЕЛЯЦИЯЛЫК ФУНК-
ЦИЯ
КОРРЕЛЯЦИЯЛЫК КА-
ТЫШ
КЫЙЫР КРИТИКАЛЫК
ӨЗГӨЧӨЛҮК
КОСЕКАНС (косинустун
тескери чоңдугу).

КОСЕКАНСОИДА (косе-
канс функциясынын гра-
фиги, ал ордината огуна
симметриялуу болуп $y=1$
жана $y=-1$ түз сызык-
тарынан түзүлгөн тилке-
нин сыртында жатат).

КОСИНУС (тик бурчтуу үч
бурчтуктун тар бурчка жа-
наша жаткан катетинин
гипотенузага болгон каты-
шы).

КОСИНУС-АМПЛИТУДА
КОСИНУСОИДА (косинус
функциянын графиги, ал
ордината огуна симметрия-
луу болуп $y=1$ жана $y=-1$
түз сызыктарынан
түзүлгөн тилкеге кама-
лат).

КОСИНУСОИДАЛДУУ
МҮЧӨ
ФУРЬЕНИН КОСИНУС ӨЗ-

ВАНИЯ ФУРЬЕ'
КОСОИ УГОЛ
БИЛИНЕТИНАЯ ФОРМА
КОСОСИММЕТРИЧЕСКАЯ

КОСОСИММЕТРИЧЕСКИЙ
КОСОСИММЕТРИЧЕСКОЕ
ОТБРАЖЕНИЕ
КОСОУГОЛЬНАЯ СИСТЕ-
МА КООРДИНАТ

КОСОУГОЛЬНЫЕ КООР-
ДИНАТЫ
КОСОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛ-
ЛЕЛОГРАММ
КОСОУГОЛЬНЫЙ РЕПЕР
КОСОУГОЛЬНЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК
КОТАНГЕНС

КОТАНГЕНСОИДА

КОТЕСА ФОРМУЛА

КОШИ' ЗАДАЧА

ГӨРТҮП ТҮЗҮҮСҮ
КЫЙГАЧ БУРЧ
КЫЙГАЧ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ КОШ СЫЗЫКТУУ
ФОРМА

КЫЙГАЧ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ
КЫЙГАЧ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ ЧАГЫЛТУУ
КЫЙГАЧ БУРЧТУУ КООР-
ДИНАТАЛАР СИСТЕМА-
СЫ

КЫЙГАЧ БУРЧТУУ КООР-
ДИНАТАЛАР
КЫЙГАЧ БУРЧТУУ ПА-
РАЛЛЕЛОГРАММ
КЫЙГАЧ БУРЧТУУ РЕПЕР
КЫЙГАЧ БУРЧТУУ ҮЧ
БУРЧТУК

КОТАНГЕНС (тик бурчтуу
үч бурчтуктагы тар бурчка
жанаша жаткан катеттин
ал бурчка каршы жаткан
катетке болгон катышы).
КОТАНГЕНСОИДА (котан-
генс функциясынын графиги,
ал координаталар баш-
талмасына симметриялуу).
КОТЕСТИН ФОРМУЛАСЫ

(аныкталган интегралдар-
ды интегралдануучу функ-
циянын, бирдей аралыкта
турган чектелген сандагы,
точкалардагы маанилери
боюнча жакындатып эсеп-
төөдө колдонулуучу фор-
мула).

КОШИНИН МАСЕЛЕСИ
(берилген дифференциал-
дык тендеменин (же тен-
демелер системасынын)
чыгарылыштарынын ичи-
нен изилденип жаткан про-
цесстин кандайдыр бир
баштапкы абалын, б. а. бе-

КОЭФФИЦИЕНТ

КОЭФФИЦИЕНТ ИНЦИ-
ДЕНТНОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ОРТОГОНАЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЫ
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДОБИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТ СВЯЗНО-
СТИ

КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕОП-
РЕДЕЛЕННЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛИ-
НОМА

КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗЛО-
ЖЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЯДА
ФУРЬЕ

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРИГО-
НОМЕТРИЧЕСКОГО
РЯДА

рилген баштапкы шарт-
тарды канаттандыруучу
чыгарылыштарын анык-
тоо).

КОЭФФИЦИЕНТ (кандай-
дыр бир тамгалуу туюнт-
малардагы сандык көбөй-
түүчү, өзгөрүлмө чоңдук-
тун алдындагы турактуу
тамгалык көбөйтүүчү, м.:
 $\frac{1}{2}av^2$ бир мүчөсүндө $-\frac{1}{2}$
саны коэффициент, ал эми
 $ax+bx+c=0$ квадраттык
теңдемеде болсо x^2 тын ко-
эффициенти — a , x тин ко-
эффициенти — b . Тигил же
бул формуланын мазмуну-
на жараша коэффициент-
тер пропорциялуулук коэф-
фициенти, сызыктуу узар-
туу коэффициенти, кысуу
коэффициенти ж. б. болуп
бөлүнөт).

ИНЦИДЕНТУУЛУКТУН
КОЭФФИЦИЕНТИ
ОРТОГОНАЛДЫК СИСТЕ-
МАГА КАРАТА КОЭФ-
ФИЦИЕНТ
ОКШОШТУК КОЭФФИ-
ЦИЕНТИ
ПРОПОРЦИЯЛУУЛУК КО-
ЭФФИЦИЕНТИ
БАЙЛАНЫШТУУЛУК КО-
ЭФФИЦИЕНТИ
АНЫКТАЛБАГАН КОЭФ-
ФИЦИЕНТТЕР
ПОЛИНОМДУН КОЭФФИ-
ЦИЕНТТЕРИ
АЖЫРАЛЫШТЫН КОЭФ-
ФИЦИЕНТТЕРИ
ФУРЬЕНИН КАТАРЫНЫН
КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ
ТРИГОНОМЕТРИАЛДЫК
КАТАРДЫН КОЭФФИ-
ЦИЕНТТЕРИ

КРАЕВА'Я ЗАДАЧА

КРАЕВО'Е ЗНАЧЕНИЕ
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ ВНУТ-
РЕННЕЕ
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ ВТО-
РОГО РОДА
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ ИЗО-
ТЕРМИЧЕСКОЕ
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ ЛИ-
НЕЙНОЕ
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ НЕ-
ЛИНЕЙНОЕ
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ НЕ-
ОДНОРОДНОЕ
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ ОС-
ТАТОЧНОЕ
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ ПЕР-
ВОГО РОДА
КРАЕВО'Е УСЛОВИЕ ТРЕ-
ТЬЕГО РОДА
КРАЕВО'Е МАКСИМУМ
КРАЕВО'Е МИНИМУМ
КРАЕВО'Е УГОЛ

КРАЕВЫ'Е УСЛОВИЯ

ЧЕТКИ МАСЕЛЕ (тигил же
бул физикалык процессти
мүнөздөөчү дифференци-
алдык тендеменин (же
тендемелер системасынын)
чыгарылыштарынын ичи-
нен ошол чыгарылыштары
аныкталуучу областтардын
чегинде орун алган, баш-
татан белгилүү четки
шарттарды канааттанды-
руучу чыгарылыштарын
аныктоо).

ЧЕТКИ МААНИ
ИЧКИ ЧЕТКИ ШАРТ

ЭКИНЧИ ТҮРДӨГҮ ЧЕТ-
КИ ШАРТ
ИЗОТЕРМИКАЛЫК ЧЕТ-
КИ ШАРТ
СЫЗЫКТУУ ЧЕТКИ ШАРТ

СЫЗЫКТУУ ЭМЕС ЧЕТКИ
ШАРТ
БИР ТҮРКҮН ЭМЕС ЧЕТ-
КИ ШАРТ
КАЛДЫКТУУ ЧЕТКИ
ШАРТ
БИРИНЧИ ТҮРДӨГҮ ЧЕТ-
КИ ШАРТ
ҮЧҮНЧҮ ТҮРДӨГҮ ЧЕТКИ
ШАРТ
ЧЕТКИ МАКСИМУМ
ЧЕТКИ МИНИМУМ
ЧЕТКИ БУРЧ (катуу нерсе-

ге жүргүзүлгөн жаныма
тегиздик жана эки катуу
эмес чөйрөнү (газ менен
сууну же аралашпай тур-
ган эки суюктукту) бөлүп
туруучу бетке жүргүзүл-
гөн жаныма тегиздиктер
аркылуу түзүлүүчү эки
грандуу бурч).
ЧЕТКИ ШАРТТАР (тигил

КРАТНИЕ ЧЛЕНЫ ПРО-
ПОРЦИИ
КРАТНАЯ ПРОГРЕССИЯ
КРАТНАЯ ТОЧКА

КРАТНАЯ ТРАНЗИТИВ-
НОСТЬ
КРАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
КРАТНОСТЬ
КРАТНОСТЬ СОБСТВЕН-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ

КРАТНОСТЬ ТОЧКИ

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

КРАТНЫЕ РЯДЫ

КРАТНЫЕ УГЛЫ
КРАТНЫЕ ЧИСЛА
КРАТНЫЙ КОРЕНЬ

КРАТНЫЙ МНОЖИТЕЛЬ
КРАТНЫЙ НУЛЬ
КРАТЧАЙШЕЕ РАССТОЯ-
НИЕ

КРАТЧАЙШИЕ ЛИНИИ
КРИВАЯ
КРИВАЯ БЕЗ ДВОИНЫХ
ТОЧЕК
КРИВАЯ БЕЗ ОСОБЕННО-
СТЕЙ

же бул физикалык процес-
ти мүнөздөөчү дифферен-
циалык тендеменин чыга-
рылыштары аныкталуучу
областтардын чегинде ка-
каттандыруучу мурун-
тан белгилүү шарттар).

ПРОПОРЦИЯНЫН ЧЕТКИ
МҮЧӨЛӨРҮ

ЭСЕЛҮҮ ПРОГРЕССИЯ
КАЙТАЛАНУУЧУ ТОЧКА
(көптүктүн өз ара бара-
бар точкалары).

ЭСЕЛҮҮ ТРАНЗИТИВДҮҮ-
ЛҮК

ЭСЕЛҮҮ КАТЫШ
ЭСЕЛҮҮЛҮК
ӨЗДҮК МААНИЛЕРДИН
ЭСЕЛҮҮЛҮГҮ (кайтала-
нуучулугу).

ТОЧКАНЫН КАЙТАЛА-
НУУЧУЛУГУ (көптүктүн
өз ара барабар точкала-
рынын саны).

КАЙТАЛАНУУЧУ ИНТЕГ-
РАЛДАР (үч өлчөмдүү
же n өлчөмдүү мейкиндик-
теги берилген функциядан
алынган интегралдар).

КАЙТАЛАНУУЧУ КАТАР-
ЛАР

ЭСЕЛҮҮ БУРЧТАР
ЭСЕЛҮҮ САНДАР
ЭСЕЛҮҮ ТАМЫР (кайтала-
нуучу тамыр)

ЭСЕЛҮҮ КӨБӨЙТҮҮЧҮ
ЭСЕЛҮҮ НӨЛ
ЭН КЫСКА АРАЛЫК

ЭН КЫСКА СЫЗЫКТАР
ИЙРИ СЫЗЫК
КОШ ТОЧКАСЫЗ ИЙРИ
СЫЗЫК
ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ЖОК ИЙ-
РИ СЫЗЫК

КРИВАЯ БИЦИРКУЛЯР-
НАЯ
КРИВАЯ ВТОРОГО ПО-
РЯДКА

КРИВАЯ ГАРМОНИЧЕ-
СКАЯ

КРИВАЯ ГИПЕРБОЛИЧЕ-
СКОГО ТИПА

КРИВАЯ ГРАНИЧНАЯ

КРИВАЯ ДВОЙНАЯ

КРИВАЯ ДВОЙНОГО КА-
САНИЯ

КРИВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НАЯ

КРИВАЯ ДИСКРИМИ-
НАНТНАЯ

КРИВАЯ ЗАМКНУТАЯ

КРИВАЯ ИЗОТРОПНАЯ

КРИВАЯ КАСАНИЯ

КРИВАЯ КУСОЧНО-ГЛАД-
КАЯ

КРИВАЯ НАЧАЛЬНАЯ

КРИВАЯ НЕЗАМКНУТАЯ

КРИВАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ

КРИВАЯ НЕСПРЯМЛЯЕ-
МАЯ

КРИВАЯ ОГИБАЕМАЯ

КРИВАЯ ОГРАНИЧИВА-
ЮЩАЯ

КРИВАЯ ОСНОВНАЯ

КРИВАЯ ПАРАБОЛИЧЕ-
СКОГО ТИПА

КРИВАЯ ПОВЕРХНОСТИ

БИЦИРКУЛЯРДЫК ИЙРИ
СЫЗЫК

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
ИЙРИ СЫЗЫК (экинчи
даражалуу тендеме аркы-
луу аныкталган ийри сы-
зык).

ГАРМОНИКАЛЫК ИЙРИ
СЫЗЫК (гармоникалык
термелүүлөрдүн графиги).

ГИПЕРБОЛА ТИБИНДЕ-
ГИ ИЙРИ СЫЗЫК

ЧЕТКИ ИЙРИ СЫЗЫК

КОШ ИЙРИ СЫЗЫК

ЭКИ ИРЕТ ЖАНЫШУУЧУ
ИЙРИ СЫЗЫК

АНЫК ИЙРИ СЫЗЫК

ДИСКРИМИНАНТТЫК
ИЙРИ СЫЗЫК

ТУЮК ИЙРИ СЫЗЫК

ИЗОТРОПТУК ИЙРИ СЫ-
ЗЫКТАР

ЖАНЫШУУНУН ИЙРИ
СЫЗЫГЫ

ЖЫЛМА БӨЛҮКТҮҮ
ИЙРИ СЫЗЫК

ЛОГАРИФМДИК ИЙРИ
СЫЗЫК

ТУЮК ЭМЕС ИЙРИ СЫ-
ЗЫК

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ИЙРИ СЫ-
ЗЫК

ТҮЗӨЛБӨС ИЙРИ СЫ-
ЗЫК

КУРЧАЛУУЧУ ИЙРИ СЫ-
ЗЫК (башка бир ийри сы-
зык жанып өтүүчү ийри
сызык).

ЧЕКТӨӨЧҮ ИЙРИ СЫЗЫК

НЕГИЗГИ ИЙРИ СЫЗЫК

ПАРАБОЛА ТИБИНДЕГИ
ИЙРИ СЫЗЫК

БЕТТИН ИЙРИ СЫЗЫГЫ

КРИВА'Я ПРЕДЕ'ЛЬНАЯ
 КРИВА'Я ПРОСТА'Я ЗА'МК-
 НУТАЯ
 КРИВА'Я РАЗВЕРТЫВАЮ-
 ЩАЯ
 КРИВА'Я РАСПРЕДЕЛЕ'-
 НИЯ
 КРИВА'Я СФЕРИ'ЧЕСКАЯ
 КРИВА'Я СОПРИКАСА'Ю-
 ЩАЯСЯ
 КРИВА'Я СОПРЯЖЕННАЯ
 КРИВА'Я ХАРАКТЕРИ'ЧЕ-
 СКАЯ
 КРИВИЗНА'
 КРИВИЗНА' КРИВО'И
 КРИВИЗНА' ОКРУ'ЖНОСТИ
 КРИВИЗНА' ПЛО'СКОЙ
 КРИВО'И
 КРИВИЗНА' ПОВЕ'РХНО-
 СТИ
 КРИВИЗНА' ПРОСТРАН'СТ-
 ВЕННОЙ КРИВО'И
 КРИВИЗНА' ПРЯМО'И ЛИ-
 НИИ
 КРИВО'И ТЕТРАЭДР
 КРИВОЛИНЕ'ИНАЯ ОРТО-
 ГОНА'ЛЬНАЯ СИСТЕ'МА
 КРИВОЛИНЕ'ИНАЯ ТРА-
 ПЕ'ЦИЯ
 КРИВОЛИНЕ'ИНАЯ ФИГУ'-
 РА
 КРИВОЛИНЕ'ИНАЯ ШКА-
 ЛА'
 КРИВОЛИНЕ'ИНЫЕ КООР-

ПРЕДЕЛДИК ИИРИ СЫ-
 ЗЫК
 ЖӨНӨКӨИ ТУЮК ИИРИ
 СЫЗЫК
 ЖАЙЫЛУУЧУ ИИРИ СЫ-
 ЗЫК
 БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН ИИРИ
 СЫЗЫГЫ (бөлүнүштүн
 ийри сызыгы).
 СФЕРАЛЫК ИИРИ СЫ-
 ЗЫК
 ЖАНЫШУУЧУ ИИРИ СЫ-
 ЗЫК
 ТУТУМДАШ ИИРИ СЫ-
 ЗЫК
 МҮНӨЗДӨӨЧҮ ИИРИ СЫ-
 ЗЫК
 ИИРИЛИК
 ИИРИ СЫЗЫКТЫН ИИ-
 РИЛИГИ
 АЙЛАНАНЫН ИИРИЛИ-
 ГИ
 ТЕГИЗДИКТЕГИ ИИРИ
 СЫЗЫКТЫН ИИРИЛИ-
 ГИ
 БЕТТИН ИИРИЛИГИ
 МЕЙКИНДИКТЕГИ ИИРИ
 СЫЗЫКТЫН ИИРИЛИ-
 ГИ
 МЕЙКИНДИКТЕГИ ТҮЗ
 СЫЗЫКТЫН ИИРИЛИ-
 ГИ
 ИИРИ ТЕТРАЭДР (гранда-
 ры иймек беттер болгон
 тетраэдр).
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ОРТО-
 ГОНАЛДУУ СИСТЕМА
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ТРА-
 ПЕЦИЯ
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ФИГУ-
 РА
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ШКА-
 ЛА
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ КООР-

ДИНА'ТЫ
 КРИВОЛИНЕ'ИНЫЕ ОБРА-
 ЗУ'ЮЩИЕ
 КРИВОЛИНЕ'ИНЫИ ИН-
 ТЕГРА'Л
 КРИВОЛИНЕ'ИНЫИ ТЕ-
 ЛЕСНО'И УГОЛ

КРИВОЛИНЕ'ИНЫИ ЧЕТЫ-
 РЕХУГО'ЛЬНИК

КРИВЫ'Е ВТОРО'ГО ПО-
 РЯДКА
 КРИТЕ'РИИ
 КРИТЕ'РИИ АНАЛИТИ'Ч-
 НОСТИ
 КРИТЕ'РИИ КОШИ'

КРИТЕ'РИИ НЕПРИВОДИ-
 МОСТИ
 КРИТЕ'РИИ РАВНОМЕ'Р-
 НОЙ СХОДИ'МОСТИ

КРИТЕ'РИИ СОВМЕ'СТНО-
 СТИ
 КРИТЕ'РИИ СХОДИ'МОСТИ

КРИТИ'ЧЕСКАЯ О'БЛАСТЬ
 КРИТИ'ЧЕСКИЕ ОСО'БЫЕ
 ТО'ЧКИ

КРИТИ'ЧЕСКИЕ РА'ДИУСЫ
 КРИТИ'ЧЕСКИЕ РАЗМЕ'РЫ

КРИТИ'ЧЕСКИЙ ПО'ЛЮС
 КРИТИ'ЧЕСКОЕ ПРОСТО'Е
 ЧИСЛО'

КРУГ
 КРУГ КРИВИЗНЫ'

ДИНАТАЛАР
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ТҮЗҮҮ-
 ЧҮЛӨР
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ИН-
 ТЕГРАЛ
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ДЕНЕ-
 ЛИК БУРЧ (нерсенин бе-
 тиндеги ийри сызыктар ар-
 кылуу түзүлгөн бурч).
 ИИРИ СЫЗЫКТУУ ТӨРТ
 БУРЧТУК (жактары ийри
 сызыктар болгон төрт бур-
 чтук).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
 ИИРИ СЫЗЫКТАР
 КРИТЕРИИ (белги).
 АНАЛИТИКАЛЫКТЫН
 КРИТЕРИИ
 КОШИНИН КРИТЕРИИ
 (белгиси).

КЕЛТИРИЛБЕСТИКТИН
 КРИТЕРИИ
 БИР КАЛЫПТА ЖЫЙНА-
 ЛУУЧУЛУКТУН КРИТЕ-
 РИИ

БИРГЕЛЕШТИКТИН КРИ-
 ТЕРИИ

ЖЫЙНАЛУУЧУЛУКТУН
 КРИТЕРИИ
 ӨЗГӨЧӨ ОБЛАСТЬ
 ӨТӨ ӨЗГӨЧӨ ТОЧКАЛАР
 өтө ажырымдуу точка-
 лар).

ӨЗГӨЧӨ РАДИУСТАР
 ӨЗГӨЧӨ ӨЛЧӨМДӨР (че-
 немдер).

ӨЗГӨЧӨ УЮЛ
 ӨЗГӨЧӨ ЖӨНӨКӨИ САН

ТЕГЕРЕК
 ИИРИЛИК ТЕГЕРЕГИ
 (борбору ийриликтиң бор-
 борунда, радиусу ийри-
 ликтиң радиусуна барабар
 болгон тегерек).

КРУГЛАЯ СКОБКА
КРУГЛОЕ ТЕЛО

КРУГЛЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК
КРУГЛЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК
КРУГОВАЯ ОКРЕСТНОСТЬ
КРУГОВОЕ КОЛЬЦО

КРУГОВОЕ ПОЛЕ
КРУГОВОЕ СВОЙСТВО
КРУГОВОЕ СЕЧЕНИЕ
КРУГОВОЙ КОНУС
КРУГОВОЙ СЕГМЕНТ
КРУГОВОЙ СЕКТОР
КРУГОВЫЕ ФУНКЦИИ

КРУГ СХОДИМОСТИ

КРУЧЕНИЕ ВИНТОВОЙ
ЛИНИИ
КРУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
КРУБ

ТЕГЕРЕК КАШАА
ЖУМУРУ НЕРСЕ (томолук
нерсе).

ТЕГЕРЕК ТИК КОНУС

ТЕГЕРЕК ТИК ЦИЛИНДР

ТЕГЕРЕК АЙМАК
ТЕГЕРЕК АЛКАК (борбор-
дош эки айлана аркылуу
түзүлгөн алкак).

ТЕГЕРЕК ТАЛАА
КАЙТАЛАНУУЧУ КАСИЕТ
ТЕГЕРЕК КЕСИЛИШ
ТЕГЕРЕК КОНУС
ТЕГЕРЕК СЕГМЕНТ
ТЕГЕРЕК СЕКТОР
ТЕГЕРЕКТИК ФУНКЦИЯ-

ЛАР (тригонометриялык
функциялар).

ЖЫЙНАЛУУЧУЛУКТУН
ТЕГЕРЕГИ (комплексдик
(сандардан түзүлгөн $c_0 +$
 $+c_1z+c_2z^2+\dots+c_nz^n+\dots$
даражалуу катары — ра-
диусу z_0 болуп, борбору
координаталар башталма-
сында жаткан тегеректин
бардык ички точкаларында
жыйналуучу катар бо-
луп, сырткы точкаларында
жыйналбоочу катар бол-
гон учурдагы тегеректин
айланасынын өзүндөгү то-
чкаларда катар жыйналуу-
су да, жыйналбоосу да
мүмкүн. Ушундай тегерек
жыйналуучулуктун тегере-
ги деп айтылат).

БУРАМА СЫЗЫКТЫН
ТОЛГОНУШУ
МЕЙКИНДИКТИН ТОЛ-
ГОНУШУ

КУБ (бардык капитал гран-

КУБАТУРА ТЕЛ

КУБИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
КУБИЧЕСКАЯ ПАРАБОЛА

КУБИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЬ-
ВЕНТА
КУБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

КУБИЧЕСКАЯ ФОРМА
КУБИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
КУБИЧЕСКИЙ ВЫЧЕТ
КУБИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ

КУБИЧЕСКИЙ МЕТР

КУБИЧЕСКОЕ РАСШИРЕ-
НИЕ ПОЛЯ
КУБИЧЕСКОЕ УРАВНЕ-
НИЕ

КУБИЧНЫЕ КОРНИ ИЗ
ЕДИНИЦЫ
КУРВИМЕТР (ДЛИНО-
МЕТР)

дары квадрат болгон па-
раллелепипед).
НЕРСЕНИН КУБАТУРАСЫ
(көлөмү).

КУБДУК БИРДИК
КУБДУК ПАРАБОЛА (тик
бурчтуу координаталар
системасында $y=ax^3$ тең-
демеси менен туюнтулуу-
чу, тегиздикте жаткан ий-
ри сызык).

КУБДУК РЕЗОЛЬВЕНТА

КУБДУК СИСТЕМА (сырт-
кы формасынын симмет-
риясына жана физикалык
касиетине негизделген,
кристаллографияда колдо-
нулуучу алты системанын
бири).

КУБДУК ФОРМА
КУБДУК ФУНКЦИЯ
КУБДУК ВЫЧЕТ
КУБДУК ТАМЫР (кубга
көтөрүлгөндө берилген сан-
га барабар болуучу экин-
чи сан, м.: 8 дин, кубдук
тамыры—2, анткени $2^3=8$;
ал эми 64 түн кубдук та-
мыры — 4, анткени $4^3=64$;
мына ошентип $\sqrt[3]{8}=2$, ал
эми $\sqrt[3]{64}=4$ болот).

КУБДУК МЕТР (m^3) (че-
нөөнүн метрдик система-
сында көлөмдү ченөөдө
колдонулуучу бирдик).

ТАЛААНЫН КУБДУК КЕ-
НЕЙИШИ

КУБДУК ТЕНДЕМЕ (үчүн-
чү даражадагы алгебра-
лык теңдеме).

БИРДИН КУБДУК ТА-
МЫРЛАРЫ
КУРВИМЕТР (узундукту че-
негич, катардагы же план-

КУСОЧНО-ГЛАДКАЯ ЛИ-
НИЯ (КРИВАЯ)
КУСОЧНО-ГЛАДКАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ
КУСОЧНО-ДИФФЕРЕН-
ЦИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ
КУСОЧНО-ЛИНЕЙНАЯ
ФУНКЦИЯ
КУСОЧНО-МОНОТОННАЯ
ФУНКЦИЯ
КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВ-
НАЯ ФУНКЦИЯ
КУСОЧНО-ПОСТОЯННАЯ
ФУНКЦИЯ

Л

ЛАГРАНЖА ФОРМА ОС-
ТАТОЧНОГО ЧЛЕНА
ЛЕВАЯ ВИНТОВАЯ ЛИ-
НИЯ
ЛЕВАЯ ГЛАВНАЯ ДИАГО-
НАЛЬ
ЛЕВАЯ КАСАТЕЛЬНАЯ
ЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ЛЕВАЯ СИСТЕМА КООР-
ДИНАТ
ЛЕВАЯ ТРОИКА

ЛЕВОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

ЛЕВОСТОРОННЕЕ ЧИСЛО-
ВОЕ ПОЛЕ
ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРЕ-
ДЕЛ ФУНКЦИИ
ЛЕВЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ
ЛЕВЫЙ КЛАСС СМЕЖНО-
СТИ

дагы ийри сызыктардын
жааларынын узундукта-
рын ченөөчү аспап).
БӨЛҮКТҮҮ-ЖЫЛМА СЫ-
ЗЫК (ийри сызык).
БӨЛҮКТҮҮ-ЖЫЛМА БЕТ
БӨЛҮКТӨРДӨ ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛАНУУЧУ
ФУНКЦИЯ
БӨЛҮКТӨРҮ СЫЗЫКТҮҮ
ФУНКЦИЯ
БӨЛҮКТӨРДӨ БИР КА-
ЛЫПТУУ ФУНКЦИЯ
БӨЛҮКТӨРДӨ ҮЗГҮЛТҮК-
СҮЗ ФУНКЦИЯ
БӨЛҮКТӨРДӨ ТУРУКТҮҮ
ФУНКЦИЯ

КАЛДЫК МҮЧӨНҮН ЛАГ-
ГРАНЖДЫК ФОРМАСЫ
СОЛ БУРАМАЛЫК СЫ-
ЗЫК
БАШКЫ СОЛ ДИАГО-
НАЛЬ
СОЛ ЖАНЫМА
СОЛ ОРИЕНТАЦИЯ
КООРДИНАТАЛАРДЫН
СОЛ СИСТЕМАСЫ
СОЛ БАГЫТТАГЫ ҮЧ ОК
(өз ара перпендикуляр үч
ок).
СОЛ ЖАГЫНАН АЙЫР-
МАЛАНУУ (сол жаккы
кыйшаюу).
СОЛ САНДЫК ТАЛАА
ФУНКЦИЯНЫН СОЛ ПРЕ-
ДЕЛИ
СОЛ БӨЛҮҮЧҮ
ЖАНДАШТЫКТЫН СОЛ
КЛАССЫ

ЛЕВЫЙ КЛАСС ПРОМЕ-
ЖУТКА
ЛЕВЫЙ НУЛЕВОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ
ЛЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ ОПЕ-
РАТОР
ЛЕКАЛО

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ
УПОРЯДОЧЕНИЕ
ЛЕММА

ЛЕММА О КОМПАКТНО-
СТИ
ЛЕММЫ О ПУТИ ИНТЕГ-
РИРОВАНИЯ
ЛЕММЫ О НЕЯВНЫХ
ФУНКЦИЯХ
ЛЕМНИСКАТА

ЛЕМНИСКАТА БЕРНУЛЛИ

ЛИМБ
ЛИМИТ (ПРЕДЕЛ)
ЛИМИНАНТ
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УРАВ-

АРАЛЫКТЫН СОЛ УЧУ
НӨЛДҮК СОЛ ЭЛЕМЕНТ
СОЛДОГУ ТЕСКЕРИ ОПЕ-
РАТОР
ЛЕКАЛО (ар түрдүү ийри
сызыктарды чийүүгө ыла-
йыкталган аспап).
ЛЕКСИКОГРАФИЯЛЫК
ИРЕТТӨӨ
ЛЕММА (жардамчы теоре-
ма, кандайдыр бир негизги
теореманы далилдөө мак-
сатында бир нече жардам-
чы теореманы далилдөө).
КОМПАКТУУЛУК ЛЕМ-
МАСЫ
ИНТЕГРАЛДОО ЖОЛУ-
НУН ЛЕММАСЫ
АЙКЫН ЭМЕС ФУНКЦИЯ-
ЛАРДЫН ЛЕММАЛАРЫ
ЛЕМНИСКАТА (декарттык
координаталар окторуна
карата симметриялуу бол-
гон, жыгып койгон сегиз
формасындагы туюк ийри
сызык, анын полярдык ко-
ординаталардагы тендеме-
си: $\rho = 2a^2 \cos 2\varphi$ түрүндө,
декарттык координаталар-
да $(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) =$
 $= 0$ түрүндө жазылат).
БЕРНУЛЛИНИН ЛЕМ-
НИСКАТАСЫ (ушул ийри
сызыктын тендемеси 1694-
жылы Яков Бернулли де-
ңиз деңгээлинин көтөрү-
лүшүнө жана басандашы-
на арналган эмгегинде
пайдаланган).
ЛИМБ
ЛИМИТ (предел).
ЛИМИНАНТ
ТАЛААНЫН ТЕНДЕМЕ-

НЕ'НИИ ПО'ЛЯ

ЛИНЕ'ИКА

ЛИНЕ'ИКА ИЗМЕРИ'ТЕЛЬ-
НАЯ

ЛИНЕ'ИНАЯ А'ЛГЕБРА

ЛИНЕ'ИНАЯ АППРОКСИ-
МА'ЦИЯ

ЛИНЕ'ИНАЯ ГРУ'ППА ПРЕ-
ОБРАЗОВА'НИИ

ЛИНЕ'ИНАЯ ЗАВИ'СИ-
МОСТЬ

ЛИНЕ'ИНАЯ ИНТЕРПОЛЯ'-
ЦИЯ

ЛИНЕ'ИНАЯ ИНТЕРПРЕ-
ТА'ЦИЯ

ЛИНЕ'ИНАЯ ИРРАЦИО-
НА'ЛЬНОСТЬ

ЛИНЕ'ИНАЯ КОМБИНА'-
ЦИЯ ВЕКТОРОВ

ЛИНЕ'ИНАЯ КОНГРУЭ'Н-
ЦИЯ

ЛИНЕ'ИНАЯ КРАЕВА'Я ЗА-
ДА'ЧА

ЛИНЕ'ИНАЯ МЕ'РА

ЛИНЕ'ИНАЯ МЕ'ТРИКА

ЛИНЕ'ИНАЯ НЕЗАВИ'СИ-
МОСТЬ

ЛИНЕ'ИНАЯ ОДНОРО'Д-
НАЯ ФУНКЦИЯ

ЛИНЕ'ИНАЯ ПОДСТАНО'В-
КА

ЛИНЕ'ИНАЯ ФУНКЦИЯ

ЛИНЕ'ИНАЯ ЧАСТЬ ОТОБ-

СИН СЫЗЫКТАШТЫ-
РУУ (биринчи даражага
келтирүү).

СЫЗГЫЧ (тегиздикте түз
сызык жүргүзүүчү курал).

ЧЕНЕГИЧ СЫЗГЫЧ (мас-
штабдык бөлүүлөрү бар
сызгыч).

СЫЗГЫЧТУУ АЛГЕБРА

(алгебранын турмушта
колдонулуучу маанилүү
бөлүмү).

СЫЗЫКТУУ АППРОКСИ-
МА'ЦИЯ

ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР-
ДУН СЫЗЫКТУУ ГРУП-
ПАСЫ

СЫЗЫКТУУ КӨЗ КАРАН-
ДЫЛЫК

СЫЗЫКТУУ ИНТЕРПОЛЯ-
ЦИЯЛОО (интерполяция-
лоонун эң жөнөкөй түрү).

СЫЗЫКТУУ ИНТЕРПРЕ-
ТА'ЦИЯЛОО

СЫЗЫКТУУ ИРРАЦИО-
НАЛДУУЛУК

ВЕКТОРЛОРДУН СЫЗЫК-
ТУУ КОМБИНАЦИЯСЫ

СЫЗЫКТУУ КОНГРУЭН-
ЦИЯ

СЫЗЫКТУУ ЧЕТКИ МА-
СЕЛЕ

СЫЗЫКТУУ ӨЛЧӨМ

СЫЗЫКТУУ МЕТРИКА

СЫЗЫКТУУ КӨЗ КАРАН-
ДЫСЫЗДЫК

СЫЗЫКТУУ БИР ТҮРКҮН
ФУНКЦИЯ

СЫЗЫКТУУ ОРДУНА
КОЮШ

СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИЯ
(биринчи даражадагы тен-
деме аркылуу берилген
функция).

ЧАГЫЛТУУНУН СЫЗЫК-

РАЖЕ'НИИ
ЛИНЕ'ИНАЯ ЧАСТЬ ПРИ-
РАЩЕ'НИИ
ЛИНЕ'ИНАЯ ЭКСТРАПО-
ЛЯ'ЦИЯ

ЛИНЕ'ИНОЕ ВЕКТОР-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЛИНЕ'ИНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ МНОГООБ-
РАЗИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ НЕОДНОРО'Д-
НОЕ УРАВНЕНИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ НЕРАВЕНСТ-
ВО

ЛИНЕ'ИНОЕ ОДНОРО'Д-
НОЕ УРАВНЕНИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ ОТОБРАЖЕ'-
НИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ УРАВНЕНИЕ

ЛИНЕ'ИНОЕ ФУНКЦИО-
НА'ЛЬНОЕ ПРЕОБРА-

ЗОВАНИЕ

ЛИНЕ'ИНЫЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕ'-

НИЯ ВТОРО'ГО ПОРЯД-
КА

ЛИНЕ'ИНОЕ ДИФФЕРЕН-

ТУУ БӨЛҮГҮ
ӨСҮҮНҮН СЫЗЫКТУУ БӨ-
ЛҮГҮ

СЫЗЫКТУУ ЭКСТРАПО-
ЛЯ'ЦИЯ (аргументтин ке-

синдидеги маанилерине

туура келген функциянын

маанилерине таянып, анын

кесиндинин сыртында жат-

кан маанисин жакындыш-

тырып табуу).

СЫЗЫКТУУ ВЕКТОРДУК
МЕЙКИНДИК

СЫЗЫКТУУ АМАЛ (век-
торлорду кошуу, кемитүү

жана векторду скалярга

көбөйтүү).

СЫЗЫКТУУ ӨЛЧӨМ (чен).

СЫЗЫКТУУ КӨП ТҮС-
ПӨЛДҮҮЛҮК

СЫЗЫКТУУ БИР ТҮРКҮН
ЭМЕС ТЕНДЕМЕ

СЫЗЫКТУУ БАРАБАР-
СЫЗДЫК

СЫЗЫКТУУ БИР ТҮРКҮН
ТЕНДЕМЕ

СЫЗЫКТУУ ЧАГЫЛТУУ
(сызыктуу функциялардын

жардамы менен жүргүзүү-
лүүчү чагылтуу).

СЫЗЫКТУУ ТҮЮНТУУ

СЫЗЫКТУУ ТЕНДЕМЕ
(белгисиз биринчи гана

даражада катышкан тен-
деме).

СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИЯ-
ЛЫК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
СЫЗЫКТУУ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕ-
МЕЛЕР

ТУРАКТУУ КОЭФФИЦИ-

ЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕ-
НИЕ С ПОСТОЯННЫМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ
ЛИНЕЙНО-ЗАВИСИМАЯ
СИСТЕМА ФУНКЦИЙ

ЛИНЕЙНО-ЗАВИСИМЫЕ
РЕШЕНИЯ

ЛИНЕЙНО-ЗАВИСИМЫЕ
ФУНКЦИИ

ЛИНЕЙНО-ИЗОМОРФ-
НЫ

ЛИНЕЙНО-НЕЗАВИСИ-
МАЯ СИСТЕМА ФУНК-
ЦИЙ

ЛИНЕЙНО-НЕЗАВИСИ-
МЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛИНЕЙНО-НЕЗАВИСИ-
МЫЕ ФУНКЦИИ

ЛИНЕЙНО-ПОЛИМОРФ-
НАЯ ФУНКЦИЯ

ЛИНЕЙНО-СВЯЗНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО

ЛИНЕЙНЫЕ КООРДИНА-
ТЫ

ЛИНЕЙНЫЕ МНОЖИТЕ-
ЛИ

ЛИНЕЙНЫЙ ДВУХЧЛЕН

ЛИНЕЙНЫЙ ИЗОМОР-
ФИЗМ

ЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕГРАЛ

ВЕКТОРА

ЕНТУУ СЫЗЫКТУУ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕЛЕР

ФУНКЦИЯЛАРДЫН СЫ-
ЗЫКТУУ — КӨЗ КАРАН-
ДЫ СИСТЕМАСЫ

СЫЗЫКТУУ — КӨЗ КА-
РАНДЫ ЧЫГАРЫЛЫШ-
ТАР

СЫЗЫКТУУ КӨЗ КАРАН-
ДЫ ФУНКЦИЯЛАР

СЫЗЫКТУУ ИЗОМОРФ-
ТУУ

ФУНКЦИЯЛАРДЫН СЫ-
ЗЫКТУУ-КӨЗ КАРАНДЫ
ЭМЕС СИСТЕМАСЫ

СЫЗЫКТУУ-КӨЗ КАРАН-
ДЫ ЭМЕС ЧЫГАРЫ-
ЛЫШТАР

СЫЗЫКТУУ КӨЗ КАРАН-
ДЫ ЭМЕС ФУНКЦИЯ-
ЛАР

СЫЗЫКТУУ-ПОЛИМОРФ-
ТУК ФУНКЦИЯ

СЫЗЫКТУУ БАЙЛАНЫШ-
ТУУ МЕЙКИНДИК

СЫЗЫКТУУ КООРДИНА-
ТАЛАР

СЫЗЫКТУУ КӨБӨЙТҮҮ-
ЧҮЛӨР

СЫЗЫКТУУ ЭКИ МҮЧӨ

СЫЗЫКТУУ ИЗОМОР-
ФИЗМ

ВЕКТОРДУН СЫЗЫКТУУ

ИНТЕГРАЛЫ ($I = \int_L \vec{V}_L dL$)

тегралы, мында $V_L dL$ —
 L сызыгын кыдыруу багы-
тында жүргүзүлгөн жа-
нымага түшүрүлгөн V век-
торунун проекциясы. Ал —
ийри сызыктуу интеграл-
дын касиеттерине ээ).

ЛИНЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ЛИНЕЙНЫЙ МАСШТАБ
ЛИНЕЙНЫЙ ОПЕРАТОР

ЛИНЕЙНЫЙ ПЛАНИМЕТР
ЛИНЕЙНЫЙ ФУНКЦИО-
НАЛ

ЛИНЕЙНЫЙ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ЛИНЕЙНЫЙ ЭКСЦЕНТРИ-
СИТЕТ

ЛИНЕЙЧАТАЯ ГЕОМЕТ-
РИЯ

ЛИНЕЙЧАТАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ЛИНИИ ВТОРОГО ПО-
РЯДКА

ЛИНИИ КРИВИЗНЫ

ЛИНИИ НЕПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ

ЛИНИИ НЕПЕРЕСЕКАЮ-
ЩИЕСЯ

ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

ЛИНИИ ПЕРВОГО ПО-
РЯДКА

ЛИНИИ РАВНЫХ НАКЛО-
НОВ (ИЗОКЛИНЫ)

ЛИНИИ РАВНЫХ РАССТО-
ЯНИЙ

ЛИНИИ ТОКА

ЛИНИЯ

СЫЗЫКТУУ КОМПЛЕКС
СЫЗЫКТУУ МАСШТАБ
СЫЗЫКТУУ ОПЕРАТОР

(L оператору үчүн $L(f_1 + f_2) = L(f_1) + L(f_2)$ жана $L(af) = aL(f)$ болушу).

СЫЗЫКТУУ ПЛАНИМЕТР
СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИО-
НАЛ

СЫЗЫКТУУ ФУНКЦИЯ-
ЛЫК АНАЛИЗ

СЫЗЫКТУУ ЭКСЦЕНТРИ-
СИТЕТ

СЫЗЫКТУУ ГЕОМЕТРИЯ
(элементтери түз сызык-
тар болгон геометрия).

СЫЗЫКТУУ БЕТ (түз сы-
зыктардан түзүлгөн бет).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
СЫЗЫКТАР

ИЙРИЛИКТИН СЫЗЫК-
ТАРЫ (ар бир точкасында

башкы нормалдык кеси-
лиштин багыты көрсөтү-
лүп коюлган, беттин үстүн-
дө жатуучу ийри сызык-
тар).

ПАРАЛЛЕЛЬ ЭМЕС СЫ-
ЗЫКТАР

КЕСИЛИШПӨӨЧҮ СЫ-
ЗЫКТАР

ПАРАЛЛЕЛЬ СЫЗЫКТАР
БИРИНЧИ ТАРТИПТЕГИ

СЫЗЫКТАР (дайыма эки
өзгөрүлмө чоңдук катыш-
кан биринчи даражада-
гы тендемелер менен анык-
талган түз сызыктар).

БИРДЕЙ ЖАНТАЙГАН
СЫЗЫКТАР (изоклин-

дер).

БАРАБАР АРАЛЫКТАГЫ
СЫЗЫКТАР

АГЫМДЫН СЫЗЫКТАРЫ
СЫЗЫК

ЛИ'НИЯ ВЫРОЖДА'Ю-
ЩАЯСЯ
ЛИ'НИЯ ГОРИЗО'НТА
ЛИ'НИЯ ДЕЛЕ'НИЯ
ЛИ'НИЯ ИЗОТРО'ПНАЯ

ЛИ'НИЯ НАПРАВЛЯ'Ю-
ЩАЯ
ЛИ'НИЯ НЕПРЕРЫ'ВНАЯ,
КУСО'ЧНО-ГЛА'ДКАЯ

ЛИ'НИЯ ОБРЫ'ВА
ЛИ'НИЯ ОБЪЕ'МЛЕМАЯ
ЛИ'НИЯ ОБЪЕ'МЛЮЩАЯ
ЛИ'НИЯ ОГРАНИ'ЧИВАЮ-
ЩАЯ

ЛИ'НИЯ ОСНОВА'НИЯ
ЛИ'НИЯ ОТРЕ'ЗА
ЛИ'НИЯ ПЕРЕСЕЧЕ'НИЯ
ЛИ'НИЯ ПЕРЕХО'ДА
ЛИ'НИЯ ПЛО'СКАЯ
ЛИ'НИЯ ПОКАЗА'ТЕЛЬНАЯ
ЛИ'НИЯ ПО'ЛЯ
ЛИ'НИЯ ПРИКОСНОВЕ'-
НИЯ

ЛИ'НИЯ ПРОЕКТИ'РУЮ-
ЩАЯ
ЛИ'НИЯ РАЗВЕТВЛЕ'НИЯ
ЛИ'НИЯ РАЗРЫ'ВА
ЛИ'НИЯ СЕ'ТИ
ЛИ'НИЯ СЕЧЕ'НИЯ
ЛИ'НИЯ СОВПАДЕ'НИЯ

ЛИ'НИЯ У'РОВНЯ
ЛИ'НИЯ ЦЕ'НТРОВ
ЛИ'ШНИЕ КО'РНИ УРАВ-
НЕ'НИЯ

ЛОБОВО'Е СЕЧЕ'НИЕ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ БУ-
МАГА

КУБУЛУУЧУ СЫЗЫК (точ-
кага айлануучу сызык).
ГОРИЗОНТ СЫЗЫГЫ
БӨЛҮҮ СЫЗЫГЫ
ИЗОТРОПТУК СЫЗЫК (м.:
ракетанын учуп өткөн жо-
лу).

БАГЫТТООЧУ СЫЗЫК

АЙРЫМ БӨЛҮКТҮҮ ЖЫЛ-
МА ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ СЫ-
ЗЫК

ҮЗҮЛҮҮ СЫЗЫГЫ
КУРЧАЛУУЧУ СЫЗЫК
КУРЧООЧУ СЫЗЫК
ЧЕКТӨӨЧҮ СЫЗЫК

НЕГИЗДИН СЫЗЫГЫ
КЕСҮҮ СЫЗЫГЫ
КЕСИЛИШҮҮ СЫЗЫГЫ
ӨТҮҮ СЫЗЫГЫ
ТЕГИЗДИКТЕГИ СЫЗЫК
КӨРСӨТКҮЧТҮҮ СЫЗЫК
ТАЛААНЫН СЫЗЫГЫ
ТИЙИШҮҮ СЫЗЫГЫ

ПРОЕКЦИЯЛООЧУ СЫ-
ЗЫК
ТАРМАКТАЛУУ СЫЗЫГЫ
ҮЗҮЛҮҮ СЫЗЫГЫ
ТОРЧОНУН СЫЗЫГЫ
КЕСИЛИШҮҮ СЫЗЫГЫ
ДАЛ КЕЛИШҮҮЧҮ СЫ-
ЗЫК

ДЕНГЭЭЛ СЫЗЫГЫ
БОРБОРЛОР СЫЗЫГЫ
ТЕНДЕМЕНИН БӨЛӨК ТА-
МЫРЛАРЫ (чет, артык
баш тамырлары).
МАНДАЙКЫ КЕСИЛИШ
ЛОГАРИФМДИК КАГАЗ
(логарифмдик функциянын
касиетине негизделип ата-
йын графаларга бөлүнгөн

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ
СЧЕТНАЯ ЛИНЕ'ЙКА

ЛОГАРИ'ФМ

ЛОГАРИ'ФМ КО'РНЯ

ЛОГАРИ'ФМ НЕПЕ'РОВ

ЛОГАРИ'ФМ НУЛЯ'
ЛОГАРИ'ФМ ОСНОВА'НИЯ
ЛОГАРИ'ФМ ПОВТО'РНЫЙ

ЛОГАРИ'ФМ ПРОИЗВЕДЕ'-
НИЯ

ЛОГАРИ'ФМ СТЕ'ПЕНИ

ЛОГАРИ'ФМ ЧА'СТНОГО

ЛОГАРИ'ФМ ЧИСЛА'
ЛОГАРИ'ФМИКА

кагаз, функциялык торчо-
нун бир түрү).
ЛОГАРИФМДИК ЭСЕП
СЫЗГЫЧЫ (ар түрдүү
эсептөөлөрдү (көбөйтүү,
бөлүү, тамырдан чыгаруу,
даражага көтөрүү, триго-
нометриялык функциялар-
дын маанилерин эсептөө,
тендемелерди чечүү ж. б.)
аткарууда колдонулуучу
аспап).

ЛОГАРИФМ (N санынын
негизи a болгон логариф-
ми — N санын алуу үчүн
 a ны даражага көтөрүүгө
керек болгон y көрсөткүчү.
Ал $\log_a N$ аркылуу белги-
ленет, м.: $a^y = N$ болсо, ан-
да y саны — N санынын не-
гизи a болгон логарифми,
б. а. $y = \log_a N$; $\log_{10} 100 =$
 $= 2$, анткени $10^2 = 100$;

$$\log_3 \frac{1}{81} = -4, \quad \text{анткени}$$

$$3^{-4} = \frac{1}{81}.$$

ТАМЫРДЫН ЛОГАРИФ-
МИ
НЕПЕРДИН ЛОГАРИФМИ
(Непер негиздеген нату-
ралдык логарифм).
НӨЛДҮН ЛОГАРИФМИ
НЕГИЗДИН ЛОГАРИФМИ
КАИТАЛАНУУЧУ ЛОГА-
РИФМ
КӨБӨЙТҮНДҮНҮН ЛОГА-
РИФМИ
ДАРАЖАНЫН ЛОГАРИФ-
МИ
ТИЙИНДИНИН ЛОГА-
РИФМИ
САНДЫН ЛОГАРИФМИ
ЛОГАРИФМИКА (тегиздик-

ЛОГАРИФМИ'РОВАНИЕ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ ЛИ'-
НИЯ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ ПРО-
ИЗВО'ДНАЯ

ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ СПИ-
РАЛЬ

ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ ТАБ-
ЛИЦА

ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ ТОЧ-
КА РАЗВЕТВЛЕНИЯ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКАЯ
ШКАЛА
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКИЙ ВЫ-
ЧЕТ ФУНКЦИИ

ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКИЙ ДЕК-
РЕМЕНТ ЗАТУХАНИЯ

ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКИЙ

те логарифмдик функция-
нын графигин элестетүүчү
сызык).

ЛОГАРИФМДӨӨ
ЛОГАРИФМДИК СЫЗЫК

ЛОГАРИФМДИК ТУУНДУ
(кандайдыр бир функция-
нын логарифминин туунду-
су).

ЛОГАРИФМДИК СПИ-
РАЛЬ (уюлдук координа-
таларда $\rho = ae^{k\varphi}$ тендеме-
си менен аныкталуучу ий-
ри сызык).

ЛОГАРИФМДИК ТАБЛИ-
ЦА (сандардын логарифм-
деринин таблицасы).

ТАРМАКТАЛУУНУН ЛО-
ГАРИФМДИК ТОЧКАСЫ
ЛОГАРИФМДИК ФУНК-
ЦИЯ (көрсөткүчтүү функ-
цияга тескери функция).

ЛОГАРИФМДИК ШКАЛА

ФУНКЦИЯНЫН ЛОГА-
РИФМДИК ВЫЧЕТИ
(аналитикалык функция-
сынын

$$\{ \ln f(z) \}' = \frac{f'(z)}{f(z)}$$

логарифмдик туун-
дусунун вычети).
БАСАНДООНУН ЛОГА-
РИФМДИК ДЕКРЕМЕН-
ТИ (термелүү процессинин
басандоо ылдымдыгынын
сандык мүнөздөмөсү, тер-
мелүүнүн кийинки эки ам-
плитудасынын катышынын
натуралдык логарифмине
барабар).

ЖЫЙНАЛУУЧУЛУКТУН

ПРИЗНАК СХОДИ'МО-
СТИ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКОЕ ВЫ-
РАЖЕ'НИЕ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКОЕ
ДИФФЕРЕНЦИ'РОВА-
НИЕ
ЛОГАРИФМИ'ЧЕСКОЕ
УРАВНЕ'НИЕ
ЛОГИ'ЧЕСКАЯ ОПЕРА'-
ЦИЯ
ЛОГИ'ЧЕСКИЙ ПАРАДО'КС
ЛОГИ'ЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕ'-
НИЕ
ЛОГИ'ЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕ'-
НИЕ
ЛОГИ'ЧЕСКОЕ ОТРИЦА'-
НИЕ
ЛОГИ'ЧЕСКОЕ СЛОЖЕ'НИЕ
ЛОГИ'ЧЕСКОЕ УМНОЖЕ'-
НИЕ
ЛОКАЛИЗА'ЦИЯ

ЛОКА'ЛЬНАЯ ПРОИЗВО'Д-
НАЯ
ЛОКА'ЛЬНАЯ СКО'РОСТЬ

ЛОКА'ЛЬНАЯ ТЕОРЕ'МА
ЛОКА'ЛЬНАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА
ЛОКА'ЛЬНО-БИКОМПА'КТ-
НАЯ ГРУППА
ЛОКА'ЛЬНО-БИКОМПА'КТ-
НЫЙ
ЛОКА'ЛЬНОЕ БИВЕ'КТОР-
НОЕ МНО'ЖЕСТВО
ЛОКА'ЛЬНОЕ КОЛЬЦО'
ЛОКА'ЛЬНОЕ СВО'ЙСТВО

ЛОКА'ЛЬНО-ЗА'МКНУТОЕ
МНО'ЖЕСТВО
ЛОКА'ЛЬНО-КОМПА'КТ-
НОЕ МНО'ЖЕСТВО

ЛОГАРИФМДИК БЕЛГИ-
СИ
ЛОГАРИФМДИК ТУЮНТ-
МА
ЛОГАРИФМДИК ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛОО

ЛОГАРИФМДИК ТЕНДЕ-
МЕ
ЛОГИКАЛЫК ОПЕРАЦИЯ

ЛОГИКАЛЫК ПАРАДОКС
ЛОГИКАЛЫК ЭСЕПТӨӨ

ЛОГИКАЛЫК КОРУТУНДУ

ЛОГИКАЛЫК ТЕРСТӨӨ
(жалгандыкка чыгаруу).
ЛОГИКАЛЫК КОШУУ
ЛОГИКАЛЫК КӨБӨЙТҮҮ

ЛОКАЛИЗАЦИЯЛОО,
ЖЕРГИЛИКТЕШТИРҮҮ
ЛОКАЛДЫК ТУУНДУ
(жергиликтүү туунду).
ЛОКАЛДЫК ЫЛДАМДЫК
(жергиликтүү ылдамдык,
кыймылсыз точкадагы ыл-
дамдык).

ЛОКАЛДЫК ТЕОРЕМА
ЛОКАЛДЫК МҮНӨЗДӨМӨ
(жергиликтүү мүнөздөмө).
ЛОКАЛДЫК БИКОМПАК-
ТУУ ГРУППА
ЛОКАЛДЫК БИКОМПАК-
ТУУ
ЛОКАЛДЫК КОШВЕК-
ТОРДУК КӨПТҮК
ЛОКАЛДЫК АЛКАК
ЛОКАЛДЫК КАСИЕТ (жер-
гиликтүү касиет).
ЛОКАЛДЫК ТУЮК КӨП-
ТҮК
ЛОКАЛДЫК КОМПАКТУУ
КӨПТҮК

ЛОКАЛЬНО-РЕГУЛЯР-
НАЯ ОБЛАСТЬ
ЛОКАЛЬНО-СВЯЗНОЕ
МНОЖЕСТВО
ЛОКАЛЬНО-СВЯЗНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ЛОКАЛЬНЫЕ КООРДИНА-
ТЫ
ЛОКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБ-
РАЗОВ
ЛОКСОДРОМИЧЕСКИЕ
ПОДСТАНОВКИ
ЛОКСОДРОМИЧЕСКОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ЛОМАНАЯ ЗАМКНУТАЯ
ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ
ЛОМАНАЯ ОБЪЕМЛЕМАЯ

ЛОМАНАЯ ОБЪЕМЛЮ-
ЩАЯ
ЛОРАНА РЯД

ЛУЧ КОНГРУЭНЦИИ

ЛУЧ ПОДОБИЯ
ЛУЧЕВАЯ ПРОЕКЦИЯ
ЛУЧЕВОЙ ВЕКТОР
ЛУЧЕВОЙ КЛАСС

ЛОКАЛДЫК РЕГУЛЯР-
ДЫК ОБЛАСТЬ
ЛОКАЛДЫК БАЙЛАНЫШ.
ТУУ КӨПТҮК
ЛОКАЛДЫК БАЙЛАНЫШ.
ТУУ МЕЙКИНДИК
ЛОКАЛДЫК (жергиликтүү)
КООРДИНАТАЛАР
ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТҮС.
ПӨЛДӨРДҮН ЛОКАЛ-
ДЫК КАСИЕТТЕРИ
ЛОКСОДРОМДУК ОРДУ.
НА КОЮЛАР
ЛОКСОДРОМДУК ӨЗГӨР-
ТҮП ТҮЗҮҮ (комплекс-
тегиздиктеги сызыктуу өз-
гөртүп түзүүлөрдүн комп-
лекс-коэффициенти
уюлдук координаталарда
 $k = re^{d\varphi}$ аркылуу туюнтул-
ган (мында $r \neq 1$ жана
 $d \neq 0$) сызыктуу өзгөртүп
түзүү).

ТУЮК СЫНЫК СЫЗЫК
СЫНЫК СЫЗЫК
КУРЧАЛУУЧУ СЫНЫК
СЫЗЫК

КУРЧООЧУ СЫНЫК СЫ-
ЗЫК

ЛОРАНДЫН КАТАРЫ (чек-
сиз көп терс даражасы да,
чексиз көп оң даражасы да,
ошондой эле нөл даража-
сы да бар катар. Бул ка-
тардын кадимки комплекс-
тик даражалуу катардан
айырмачылыгы — n көр-
сөткүчүнүн $-\infty$ ден $+\infty$ ге
чейин өзгөргөндүгүндө).

КОНГРУЭНЦИЯ ШООЛА-
СЫ

ОКШОШТУК ШООЛАСЫ
ШООЛАЛЫК ПРОЕКЦИЯ
ШООЛАЛЫК ВЕКТОР
ШООЛАЛЫК КЛАСС

ЛУЧН ПРОЕКТИРУЮЩИЕ

ПРОЕКЦИЯЛООЧУ ШОО-
ЛАЛАР

М

МАЖОРАНТА
МАЖОРАНТА СТЕПЕННО-
ГО РЯДА
МАЖОРАНТНЫЕ (УСИЛИ-
ВАЮЩИЕ) ФУНКЦИИ
МАЖОРАНТНЫЙ ИНТЕ-
ГРАЛ
МАЖОРАНТНЫЙ РЯД
МАЖОРИРОВАННЫЙ
МАЖОРИРУЕМЫЕ РЯДЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ АБСО-
ЛЮТНАЯ ПОГРЕШ-
НОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛО-
НЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОД-
КОЛЬЦО

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСШИ-
РЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО
РЕШЕНИЙ

МАКСИМАЛЬНО-МИНИ-
МАЛЬНОЕ СВОЙСТВО

МАКСИМАЛЬНО-ПЕРИО-
ДИЧЕСКАЯ ПОДГРУП-
ПА

МАКСИМАЛЬНЫЙ КАСА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР

МАКСИМАЛЬНЫЙ НОР-
МАЛЬ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НОР-
МАЛЬНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ

МАЖОРАНТА
ДАРАЖАЛУУ КАТАРДЫН
МАЖОРАНТАСЫ
МАЖОРАНТТЫК (күчөтүү-
чү) ФУНКЦИЯЛАР
МАЖОРАНТТЫК ИНТЕГ-
РАЛ
МАЖОРАНТТЫК КАТАР
МАЖОРАНТТАЛГАН
МАЖОРАНТТАЛУУЧУ КА-
ТАРЛАР
МАКСИМАЛДУУ АБСО-
ЛЮТТУК КАТАЛЫК

МАКСИМАЛДЫК УДАА-
ЛАШТЫК
МАКСИМАЛДЫК МААНИ
(функциянын белгилүү ке-
синдидеги маанилеринин
ичинен эн чоңу).

МАКСИМАЛДЫК АЙЫР-
МАЛАНУУ

АЛКАКТЫН МАКСИМАЛ-
ДЫК БӨЛҮГҮ

МАКСИМАЛДЫК КЕНЕ-
ГҮҮ

ЧЫГАРЫЛЫШТАРДЫН
МАКСИМАЛДЫК САНЫ

МАКСИМАЛДЫК-МИНИ-
МАЛДЫК КАСИЕТ

ГРУППАНЫН МАКСИ-
МАЛДУУ-МЕЗГИЛДҮҮ

БӨЛҮГҮ

МАКСИМАЛДЫК ЖАНЫ-
МА ВЕКТОР

МАКСИМАЛДЫК НОР-
МАЛЬ

МАКСИМАЛДЫК НОР-
МАЛДЫК БӨЛҮҮЧҮ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
МАКСИМУМ

МАКСИМУМ ФУНКЦИИ
МАЛАЯ ОСЬ
МАЛАЯ СЧЕТНАЯ МАШИНА
МАЛОВЕРОЯТНОЕ СОБЫТИЕ
МАЛЫЙ ИНТЕРВАЛ

МАЛЫЙ КРУГ
МАНТИССА
МАССА ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ

МАССА ТЕЛА
МАССИВ АДРЕСОВ, КОЛИЧЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ АДРЕСОВ
МАССОВОЕ ЧИСЛО
МАСШТАБ

МАСШТАБНЫЕ ЕДИНИЦЫ

МАСШТАБНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
МАСШТАБНЫЕ ЭЛЛИПСЫ

МАСШТАБНЫЙ ОТРЕЗОК
МАСШТАБ ОТОБРАЖЕНИЯ

МАТЕМАТИКА

МАКСИМАЛДЫК ОПЕРАТОР
МАКСИМУМ ($y=f(x)$ функциясы үчүн x_0 дун $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ аймагындагы бардык x тер үчүн дайыма $f(x_0)>f(x)$ барабарсыздыгы орун алганда $f(x)$ функциясы x_0 точкасында максимумга ээ болот).
ФУНКЦИЯНЫН МАКСИМУМУ
КИЧИНЕ ОК

КИЧИНЕ ЭСЕПТӨӨЧҮ МАШИНА
АЗ ЫКТЫМАЛДУУ ОКУЯ (кубулуш).

КИЧИНЕ ИНТЕРВАЛ
КИЧИНЕ ТЕГЕРЕК
МАНТИССА

ЖАЛПАК ФИГУРАНЫН МАССАСЫ

НЕРСЕНИН МАССАСЫ
АДРЕСТЕР МАССИВИ (ирети менен берилген адресстердин саны).

МАССАЛЫК САН
МАСШТАБ (ченөөнүн бирдиги үчүн алынган белгилүү узундук).

МАСШТАБДЫК БИРДИКТЕР

МАСШТАБДЫК КОЭФФИЦИЕНТТЕР

МАСШТАБДЫК ЭЛЛИПСТЕР

МАСШТАБДЫК КЕСИНДИ
ЧАГЫЛТУУНУН МАСШТАБЫ

МАТЕМАТИКА (чыныгы дүйнөнүн сандык байланыштары жана мейкиндиктин формалары жөнүндөгү илим).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

МАТЕМАТИКАЛЫК АБСТРАКЦИЯ
МАТЕМАТИКАЛЫК ЧЕКСИЗДИК
МАТЕМАТИКАЛЫК ЧОНДУК
МАТЕМАТИКАЛЫК ЫКТЫМАЛДЫК
МАТЕМАТИКАЛЫК ИНДУКЦИЯ
МАТЕМАТИКАЛЫК ЛОГИКА (математикалык далилдөөлөрдү изилдөөчү илим).

МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛЬ
МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКА (илимий жана практикалык корутундуларды чыгарууда статистикалык маалыматтарды системалаштыруунун, ыңгайлаштыруунун жана пайдалануунун методун изилдөөчү математиканын бөлүмү).

МАТЕМАТИКАЛЫК ФИЗИКА (физикада кездешкен дифференциалдык теңдемелерди изилдөөнүн жана чыгаруунун математикалык методу).

МАТЕМАТИКАЛЫК МЕКТЕП (бир же бир нече көрүнүктүү математиктердин жетекчилиги астында математиканын белгилүү тармагын түзүшкөн жана дүйнөлүк масштабда өнүктүрүшкөн математиктердин тобу).

МАТЕМАТИКАЛЫК БЕЛГИЛЕР (математикалык түшүнүктөрдү, сүйлөмдөрдү жана эсептеп чыгаруу-

ларды жазууда колдонулуучу шарттуу белгилер, м.: кошуу кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүнүн параллелдиктин, перпендикулярдыктын, тамырдын, абсолюттук чоңдуктун, чоң же кичинеликтин, барабардыктын, барабарсыздыктын, теңдештиктин, туундулардын, дифференциалдардын, интегралдардын, ж. б. белгилери; $\sqrt{2}$ саны 1,41 ден чоң, 1,42 ден кичине экендиги $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ деген математикалык белги менен жазылат).

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

МАТЕМАТИКАЛЫК МАШИНАЛАР (математикалык маселелерди чыгарууда ар түрдүү математикалык амалдарды тездетип, ишенимдүү жоопторду берүүчү машиналар, м.: арифмометр, бухгалтериялык, статистикалык эсеп төөлөрдү жүргүзүүчү электрлештирилген клавиштүү, универсалдуу машиналар, үзгүлтүксүз иштөөчү (интегралдоочу, суммалоочу, дифференциялоочу ж. б.) машиналар).

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ

МАТЕМАТИКАЛЫК ОЛИМПИАДАЛАР (атайын уюштурулган, математикалык маселелерди чыгарууда окуучулардын өз ара жарыштары).

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ

МАТЕМАТИКАЛЫК ПАРАДОКСТАР (жалпыга кабыл алынган пикирге каршы, күтүлбөгөн, таң каларлык, анык кубулуштар же

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ой жүгүртүүлөр, м.: теңдемелерди чыгарууда теңдеменин эки жагы тең нөлгө кыскартып койгондо келтирилген каталыктын натыйжасында $2=4$, же $5=10$ ж. б. сыяктуу эч мүмкүн эмес барабардыктарга ээ болуп калуу).

МАТЕМАТИКАЛЫК АСПАПТАР (математикалык маселелерди чыгарууда колдонулуучу аспаптар. Математикалык машиналардан айырмаланып, булар белгилүү бир гана амалдарды аткарып, автоматташтырылбаган болот, м.: логарифмдик сызгыч, циркуль, контордук счет, счетчик, гармоникалык анализатор, суммалоочу машина, кол менен тегеретилип иштетилүүчү арифмометр, точкаларды координаталары боюнча түзүүчү же мурда түзүлгөн точканын координаталарын табуучу координатограф, конустук кесилиштерди, спиралдарды чийүүчү аспаптар, пантограф, аффинограф, инверсор, курвиметр (узундукту өлчөгүч) дифференциатор, интегратор ж. б.).

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИГРЫ

МАТЕМАТИКАЛЫК КӨНҮЛ АЧУУЛАР ЖАНА ОЮНДАР (мыкты ойлоону, жакшы ыктарды, кызыктуу чыгарылыштарды талап кылуучу ар түрлүү көнүгүүлөр жана маселелер).

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СО- ФИЗМЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАБ- ЛИЦЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНА- ЛИЗ

**МАТЕМАТИКАЛЫК СО-
ФИЗМДЕР** (акылдуу,
амалдуу жана кылдат ой-
лонуп түзүлгөн талкуу-
лоо, кийинчирээк ал ар
кандай жаңылтууларга ай-
ланып кеткен, м.: кээде
өзүбүз үчүн туура эле сы-
яктанган, чындыгында туу-
ра эмес, орун албай турган
ой жүгүртүүлөрдү, жүргүзү-
шүп, натыйжасында эч ту-
ура эмес жыйынтыкка б. а.
математикалык парадокска
келишибиз ыктымал).

**МАТЕМАТИКАЛЫК ТАБ-
ЛИЦАЛАР** (маанилердин
тактыгы, так маани берүү-
чү цифралардын саны бо-
юнча, аргументтеринин өз-
гөрүү диапозону, жанаша
турган аргументтердин
маанилеринин арасындагы
айырмасы (кадамы) менен
мүнөздөлүүчү эсептегич
жардамчы куралдардын
маанилүүлөрүнөн. Ал илим-
дин, техниканын эсептөөгө
байланышкан бардык бөлүмдөрүндө колдонулат,
м.: тригонометриялык
функциялардын мааниле-
ринин, алардын жана баш-
ка сандардын логарифм-
деринин, сандардын көбөй-
түндүсүнүн, квадратынын,
кубунун, квадраттык та-
мырларынын, кубдук та-
мырларынын, тескери чоң-
дуктарынын ж. б. таблица-
лары).

**МАТЕМАТИКАЛЫК АНА-
ЛИЗ** (элементардык мате-
матикадан айырмаланып,

өзгөрүлмө чоңдуктардын
өз ара көз карандылыкта-
ры жана байланыштарын
окутуучу жогорку матема-
тиканын орчундуу бөлүмү.
Ал дифференциалдык жа-
на интегралдык эсептөөлөр
деп да аталып, андагы
изилдөөлөр алгебралык
жана геометриялык метод-
дорго негизделет).

**МАТЕМАТИКАЛЫК АП-
ПАРАТ**
**МАТЕМАТИКАЛЫК МАЯТ-
НИК**
**МАТЕМАТИКАЛЫК ЖЫЙ-
НАК**
МАТЕМАТИКАЛЫК
ИЗИЛДӨӨ
**МАТЕМАТИКАЛЫК ТЫЯ-
НАК** (күтүлбөгөн чоңдук-
тардын бөлүнүп жайла-
нышынын маанилүү мүнөздөмөсү).

МАТЕРИАЛДЫК СЫЗЫК
МАТЕРИАЛДЫК ТОЧКА
МАТРИЦА
**КОШ СЫЗЫКТУУ ФОРМА-
НЫН МАТРИЦАСЫ**
ЖОГОРКУ ҮЧ БУРЧТУУ
МАТРИЦА
КУБУЛТУУЧУ МАТРИЦА

ЭКИ ИРЕТ ТҮҮНДӨШ
МАТРИЦА
**ИНВОЛЮТИВДИК МАТ-
РИЦА**
**КАНОНИКАЛЫК МАТРИ-
ЦА**
**КВАДРАТТЫК ФОРМА-
ЛАРДЫН МАТРИЦАСЫ**
**КЫЙГАЧ СИММЕТРИЯ-
ЛУУ МАТРИЦА**
КОЭФФИЦИЕНТТЕРДИН
МАТРИЦАСЫ

**МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППА-
РАТ**
**МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МА'ЯТ-
НИК**
**МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОР-
НИК**
**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЕ**
**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИ-
ДАНИЕ**

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА
МАТРИЦА
МАТРИЦА БИЛИНЕЙНОЙ
ФОРМЫ
**МАТРИЦА ВЕРХНЯЯ, ТРЕ-
УГОЛЬНАЯ**
**МАТРИЦА ВЫРОЖДАЮ-
ЩАЯ**
**МАТРИЦА ДВОИСТВЕН-
НО-СОПРЯЖЕННАЯ**
**МАТРИЦА ИНВОЛЮТИВ-
НАЯ**
**МАТРИЦА КАНОНИЧЕ-
СКАЯ**
МАТРИЦА КВАДРАТНЫХ
ФОРМ
**МАТРИЦА КОСОСИММЕТ-
РИЧЕСКАЯ**
**МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕН-
ТОВ**

МАТРИЦА ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ	СЫЗЫКТУУ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮНҮН МАТРИЦАСЫ
МАТРИЦА НЕВЫРОЖДА- ЮЩАЯСЯ	КУБУЛБАС МАТРИЦА
МАТРИЦА НЕВЫРОЖДЕН- НАЯ	КУБУЛБАГАН МАТРИЦА
МАТРИЦА НИЖНЯЯ ТРЕ- УГОЛЬНАЯ	ТӨМӨНКҮ ҮЧ БУРЧТУУ МАТРИЦА
МАТРИЦА НОРМАЛЬНАЯ	НОРМАЛДЫК КАНОНИ-
КАНОНИЧЕСКАЯ	КАЛЫК МАТРИЦА
МАТРИЦА ОБРАЩЕНИЯ	КАЙРА КӨЧҮРҮҮНҮН МАТРИЦАСЫ
МАТРИЦА ОПЕРАТОРОВ	ОПЕРАТОРЛОРДУН МАТ- РИЦАСЫ
МАТРИЦА ПЕРЕХОДА	ӨТҮҮ МАТРИЦАСЫ
МАТРИЦА ПРИВЕДЕННАЯ	КЕЛТИРИЛГЕН МАТРИ- ЦА
МАТРИЦА ПРОИЗВОДНАЯ	ТУУНДУ МАТРИЦА
МАТРИЦА РАСШИРЕННАЯ	КЕҢИТИЛГЕН МАТРИЦА
МАТРИЦА СИСТЕМЫ	СИСТЕМАНЫН МАТРИЦА- СЫ
МАТРИЦА СОБСТВЕННО- ГО ВЕКТОРА	ӨЗДҮК ВЕКТОРДУН МАТ- РИЦАСЫ
МАТРИЦА УГЛОВАЯ	БУРЧТУК МАТРИЦА
МАТРИЦЫ ПЕРЕСТАНО- ВОЧНЫЕ	ОРУН АЛМАШУУЧУ МАТ- РИЦАЛАР
МАТРИЦЫ ЭКВИВАЛЕНТ- НЫЕ	ЭКВИВАЛЕНТТУУ МАТРИ- ЦАЛАР
МАТРИЧНАЯ ФОРМА	МАТРИЦАЛЫК ФОРМА
МАТРИЧНОЕ ПРЕДСТАВ- ЛЕНИЕ	МАТРИЦАЛЫК ТҮЮНТУ- ЛУШ
МАТРИЧНОЕ ПРОИЗВЕДЕ- НИЕ	МАТРИЦАЛЫК КӨБӨЙ- ТҮНДУ
МАТРИЧНОЕ УМНОЖЕ- НИЕ	МАТРИЦАЛЫК КӨБӨЙ- ТУУ
МАТРИЧНОЕ УРАВНЕ- НИЕ	МАТРИЦАЛЫК ТЕНДЕМЕ
МАШИНА ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ДИСКРЕТТУУ ИШТӨӨЧҮ МАШИНА
МАШИНА НЕПРЕРЫВНО- ГО ДЕЙСТВИЯ	ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ИШТӨӨЧҮ МАШИНА
МАШИНА ПАРАЛЛЕЛЬНО- ГО ДЕЙСТВИЯ	ПАРАЛЛЕЛЬ ИШТӨӨЧҮ МАШИНА
МАШИНА ПОСЛЕДОВА- ТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ	УДААЛАШ ИШТӨӨЧҮ МА- ШИНА

МАШИНА СЧЕТНАЯ

МАШИНА ЧИСЛОВАЯ
МАШИННАЯ МАТЕМАТИ-
КА
МАШИННО-ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
МЕДИАНА ТРЕУГОЛЬНИ-
КА

МЕДИАНСА
МЕДИАНТА
МЕДИАТРИСА
МЕРА
МЕРА ЗНАЧЕНИЯ ВЕ-
ЛИЧИНЫ
МЕРА ИНТЕРВАЛА

МЕРА ЛЕБЕГА

МЕРА МНОЖЕСТВА

МЕРА НЕПУСТОГО МНО-
ЖЕСТВА
МЕРА ОБЛАСТИ

МЕРА ПОВЕРХНОСТИ
МЕРА РАЗРЫВА

МЕРА СИМПЛЕКСА

МЕРА СТЕПЕНИ ПРИБ-
ЛИЖЕНИЯ

МЕРА ТОЧНОСТИ

МЕРА УГЛОВАЯ

МЕРИДИАЛЬНАЯ КРИВАЯ

МЕРИДИАЛЬНАЯ ПЛОС-
КОСТЬ

САНООЧУ МАШИНА (эсеп-
төөчү машина).

САНДЫК МАШИНА
МАШИНАЛЫК МАТЕМА-
ТИКА

МАШИНАДА ЭСЕПТЕЛҮҮ-
ЧУ МАТЕМАТИКА

ҮЧ БУРЧТУКТУН МЕДИА-
НАСЫ (үч бурчтукту чо-
кусу менен анын каршы-
сындагы жактын дал орто-
сун бириктирип турган түз
сызыктын кесиндиси).

МЕДИАНСА
МЕДИАНТА
МЕДИАТРИСА
ЧЕН, ӨЛЧӨМ
ЧОНДУКТУН МААНИСИ-
НИН ЧЕНИ, ӨЛЧӨМҮ
ИНТЕРВАЛДЫН ЧЕНИ,
ӨЛЧӨМҮ

ЛЕБЕГДИН ЧЕНИ, ӨЛ-
ЧӨМҮ

КӨПТҮКТҮН ЧЕНИ, ӨЛ-
ЧӨМҮ

КУРУ ЭМЕС КӨПТҮКТҮН
ЧЕНИ, ӨЛЧӨМҮ

ОБЛАСТТЫН ЧЕНИ, ӨЛ-
ЧӨМҮ

БЕТТИН ӨЛЧӨМҮ, ЧЕНИ
ҮЗҮЛҮШТҮН ЧЕНИ, ӨЛ-
ЧӨМҮ

СИМПЛЕКСТИН ЧЕНИ,
ӨЛЧӨМҮ

ЖАКЫНДАТУУНУН ДА-
РАЖАСЫНЫН ЧЕНИ,
ӨЛЧӨМҮ

ТАКТЫКТЫН ЧЕНИ, ӨЛ-
ЧӨМҮ

БУРЧТУК ЧЕН, БУРЧТУК
ӨЛЧӨМ

МЕРИДИАНДЫК ИЙРИ
СЫЗЫК

МЕРИДИАН ТЕГИЗДИГИ

МЕРИДИАЛЬНОЕ СЕЧЕ-
НИЕ
МЕРИДИАН
МЕРОМОРФНОЕ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЕ
МЕРОМОРФНЫЕ ФУНК-
ЦИИ

МЕСТО РАЗВЕТВЛЕНИЯ

МЕСТО ЦЕНТРОВ КРИ-
ВИЗНЫ
МЕСТО СГУЩЕНИЯ
МЕТОД БЕСКОНЕЧНО МА-
ЛЫХ
МЕТОД ВАРИАЦИИ (изме-
нения постоянных)
МЕТОД ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫХ ФУНКЦИЙ
МЕТОД ВЫМЕТАНИЯ
ПУАНКЕРЕ
МЕТОД ГЕОМЕТРИЧЕ-
СКИХ МЕСТ
МЕТОД ДВОЙНОГО ИН-
ДЕКСА

МЕТОД ИНДУКЦИИ
МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ

МЕТОД ИТЕРАЦИИ

МЕТОД КАСАТЕЛЬНЫХ
МЕТОД КООРДИНАТ

МЕРИДИАНДЫК КЕСИ-
ЛИШ
МЕРИДИАН
МЕРОМОРФТУК КӨБӨЙ-
ТҮНДҮ
МЕРОМОРФТУК ФУНК-
ЦИЯЛАР (бүтүн эки функ-
циянын катышы түрүндө
туюнтулуучу функциялар,
м.:

$$\operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}, \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}$$

жана эллипстик функция-
лар).

ТАРМАКТАЛУУЧУ ЖЕР
(орун)
ИЙРИЛИКТИН БОРБОР-
ЛОРУНУН ОРДУ
ЧОГУЛУУЧУ ОРУН
ЧЕКСИЗ КИЧИНЕЛЕР МЕ-
ТОДУ
ВАРИАЦИЯЛОО МЕТОДУ
(туруктууларды өзгөртүү).
ЖАРДАМЧЫ ФУНКЦИЯ-
ЛАР МЕТОДУ
ПУАНКЕРДИН ЫКТАШ-
ТЫРУУ МЕТОДУ
ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОРУН-
ДАР МЕТОДУ
КОШ ИНДЕКС МЕТОДУ

ИНДУКЦИЯ МЕТОДУ
АРЫЛТУУ МЕТОДУ, ЖОЮ
МЕТОДУ
ИТЕРАЦИЯ МЕТОДУ (улам
кайталоо методу, м.: кан-
дайдыр бир белгилүү про-
цессти улам удаалаш кай-
талай (итерациялай) берүү
аркылуу улам тагыраак на-
тыйжага жетишүү).
ЖАНЫМАЛАР МЕТОДУ
КООРДИНАТАЛАР МЕТО-
ДУ

МЕТОД МАЖОРАНТНЫХ
РЯДОВ
МЕТОД МАЛОГО ПАРА-
МЕТРА
МЕТОД ПОЛНОЙ МАТЕ-
МАТИЧЕСКОЙ ИНДУК-
ЦИИ

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕ-
СКОЙ ФИЗИКИ
МЕТОД НАИМЕНЬШИХ
КВАДРАТОВ
МЕТОД НЕОПРЕДЕЛЕН-
НЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
МЕТОД НЕОПРЕДЕЛЕН-
НЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ
МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ПЕРЕНОСА
МЕТОД ПОДОБИЯ
МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ
МЕТОД ПРЕДЕЛОВ
МЕТОД РЕКУРРЕНТНЫХ
СООТНОШЕНИЙ
МЕТОД СКОРЕЙШЕГО
СПУСКА
МЕТОД СИММЕТРИИ
МЕТОД СРАВНЕНИЯ
МЕТОД СРЕДНИХ ЗНАЧЕ-
НИЙ
МЕТОД СТЕПЕННЫХ РЯ-
ДОВ

МАЖОРАНТТЫК КАТА-
ЛАРДЫН МЕТОДУ
КИЧИНЕ ПАРАМЕТР МЕ-
ТОДУ
ТОЛУК МАТЕМАТИКАЛЫК
ИНДУКЦИЯ МЕТОДУ
(математикалык теорема-
ларды төмөнкү жол менен
далилдөө методу: кандай-
дыр бир математикалык
тыянак натуралдык 1, 2, 3...
сандары үчүн орун алса
жана ал тыянак n натурал-
дык саны үчүн орун алсын
деген болжолдоодон ошол
эле тыянактын $n+1$ нату-
ралдык саны үчүн дагы
туура экендиги келип чык-
са, анда ал математикалык
тыянак бүткүл натуралдык
сандар үчүн туура болот).
МАТЕМАТИКАЛЫК ФИЗИ-
КА МЕТОДУ

ЭН КИЧИНЕ КВАДРАТ-
ТАР МЕТОДУ
АНЫКТАЛБАГАН КОЭФ-
ФИЦИЕНТТЕР МЕТОДУ
АНЫКТАЛБАГАН КӨБӨЙ-
ТҮҮЧҮЛӨР МЕТОДУ
ПАРАЛЛЕЛЬ КӨЧҮРҮҮ
МЕТОДУ
ОКШОШТУК МЕТОДУ
УДААЛАШ ЖАКЫНДАТУУ
МЕТОДУ
ПРЕДЕЛДЕР МЕТОДУ
РЕКУРРЕНТТИК БАЙЛА-
НЫШТАР МЕТОДУ
ТЕЗ УМУЛУУ МЕТОДУ

СИММЕТРИЯ МЕТОДУ
САЛЫШТЫРУУ МЕТОДУ
ОРТОЧО МААНИЛЕР МЕ-
ТОДУ
ДАРАЖАЛУУ КАТАРЛАР
МЕТОДУ

МЕТОД СУММИРОВАНИЯ
БЕСКОНЕЧНО МАЛЫХ
МЕТОД СУПЕРПОЗИЦИИ

МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК

МЕТОД ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПРОЕКЦИИ

МЕТОДИКА МАТЕМАТИКИ

МЕТОДИКА ОБЩАЯ
МЕТОДИКА ЧАСТНАЯ

МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ
ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ
ПРИБЛИЖЕННЫХ ФОР-

МУЛ
МЕТОДЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО
РЕШЕНИЯ

МЕТРИЗОВАННОЕ ПОЛЕ

МЕТРИЗУЕМОЕ ПРОСТ-

РАНСТВО
МЕТРИКА

МЕТРИКА ГИПЕРБОЛИЧЕ-

СКАЯ
МЕТРИКА ЕВКЛИДОВА

МЕТРИКА ОПРЕДЕЛЕННО-

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

МЕТРИКА ПОВЕРХНОСТИ

МЕТРИКА ПРОСТРАНСТВА

МЕТРИКА ПРОСТРАНСТ-

ВА ВРЕМЕНИ

ЧЕКСИЗ КИЧИНЕЛЕРДИ
СУММАЛОО МЕТОДУ
СУПЕРПОЗИЦИЯ МЕТО-

ДУ
МҮНӨЗДӨӨЛӨР (характе-

ристикалар) МЕТОДУ
БОРБОРДУК ПРОЕКЦИЯ

МЕТОДУ
МАТЕМАТИКАНЫН МЕТО-

ДИКАСЫ
ЖАЛПЫ МЕТОДИКА

АЙРЫМ МЕТОДИКА
ТЕСКЕРИ МАТРИЦАНЫ

ЭСЕПТӨӨ МЕТОДДОРУ
ЖАКЫНДАШТЫРЫЛГАН

ФОРМУЛАЛАРДЫ ТҮ-

ЗҮҮНҮН МЕТОДДОРУ
САНДАРДЫН ТЕОРИЯСЫ-

НЫН МЕТОДДОРУ
САНДЫК ЧЫГАРУУ МЕ-

ТОДДОРУ
МЕТРИКАЛАНГАН ТАЛАА

МЕТРИКАЛАШУУЧУ МЕЙ-

КИНДИК
МЕТРИКА (математиканын

түрлүү бөлүмүндө түрлүү-

чө мааниде колдонула тур-

ган математикалык тер-

мин).
ГИПЕРБОЛИКАЛЫК МЕТ-

РИКА
ЕВКЛИДДИН МЕТРИКА-

СЫ
ДАЙЫМА ОҢ БАГЫТТАЛ-

ГАН МЕТРИКА
БЕТТИН МЕТРИКАСЫ

МЕЙКИНДИКТИН МЕТ-

РИКАСЫ
УБАКЫТТУУ МЕЙКИН-

ДИКТИН МЕТРИКАСЫ
(убакыт дагы эске алын-

ган кезде мейкиндиктин
белгилүү бир бөлүгүндөгү
мейкиндик жана убакыт-

тык чоңдуктардын арасын-

МЕТРИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТ-

РИЯ

МЕТРИЧЕСКАЯ МЕТРА

МЕТРИЧЕСКАЯ ОПРЕДЕ-

ЛЕННОСТЬ
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МЕР

МЕТРИЧЕСКАЯ ДИФФЕ-

РЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕО-

МЕТРИЯ

МЕТРИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ

МЕТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ФУНКЦИИ

МЕТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ЧИСЕЛ

МЕТРИЧЕСКИ ТРАНЗИ-

ТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

МЕТРИЧЕСКИЕ КОЭФФИ-

ЦИЕНТЫ ВЕКТОРА

МЕТРИЧЕСКИЙ ТЕНЗОР

дагы байланыштардын мү-

нөздөмөсү).

МЕТРИКАЛЫК ГЕОМЕТ-

РИЯ (метрикасы берилген

б. а. бир эки түгөйлүү точ-

калардын арасындагы ара-

лыктары аныкталган мей-

киндиктин касиеттерин үй-

рөтүүчү геометрия, м.: ка-

димки евклиддик геомет-

рия; ал эми аралыктын тү-

шүнүгү берилбеген проек-

циялык геометрия — мет-

рикалык геометрия бол-

бойт).

МЕТРИКАЛЫК ГЕОМЕТ-

РИЯ (метрикасы берилген

б. а. бир эки түгөйлүү точ-

калардын арасындагы ара-

лыктары аныкталган мей-

киндиктин касиеттерин үй-

рөтүүчү геометрия, м.: ка-

димки евклиддик геомет-

рия; ал эми аралыктын тү-

шүнүгү берилбеген проек-

циялык геометрия — мет-

МЕТРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕ
МЕТРИЧЕСКОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

МЕТРИЧЕСКОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ
МЕТРИЧЕСКОЕ РАССТОЯ-
НИЕ
МЕТРИЧЕСКОЕ СВОЙСТ-
ВО
МЕТРИЧЕСКОЕ СООТНО-
ШЕНИЕ
МЕТР- (м)

МЕТР ГЕОПОТЕНЦИАЛЬ-
НЫЙ

дын дифференциалдарын
өз ара байланыштыруучу
чондуктардын жыйынды-
сы).

МЕТРИКАЛЫК КӨБӨЙ-
ТҮНДҮ

МЕТРИКАЛЫК МЕЙКИН-
ДИК (өзгөчө топологияда
жана функциялык анализ-
де кеңири колдонгон тү-
шүнүктөрдүн бири. Метри-
касы аныкталган жана ал
метрика белгилүү касиет-
терге ээ болгон мейкиндик,
м.: эки точканын арасын-
дагы аралык үчүн анали-
тикалык геометриядан биз-
ге белгилүү болгон кадим-
ки аралыкты кабыл алган-
дагы үч өлчөмдүү мейкин-
диктин точкалары).

МЕТРИКАЛЫК ЧАГЫЛ-
ТУУ

МЕТРИКАЛЫК АРАЛЫК

МЕТРИКАЛЫК КАСИЕТ

МЕТРИКАЛЫК БАЙЛА-
НЫШ

МЕТР (м) (ченөөнүн метр-
дик системасында узундук-
ту ченөөдө колдонуучу не-
гизги бирдик. 1791-жылы
Париждин илимдер акаде-
миясынын комиссиясынын
сунушу боюнча Париждин
географиялык мердианы-
нын чейрегинин он мил-
лиондон бир бөлүгүн узун-
дуктун бирдиги үчүн кабыл
алышып, метр деп аташ-
кан).

ГЕОПОТЕНЦИАЛДЫК

МЕТР (геопотенциалдык
бийиктикти ченөөнүн бир-

МЕТР ДИНАМИЧЕСКИЙ

МЕТР КВАДРАТНЫЙ (м²)

МЕХАНИЗАЦИЯ ВЫЧИС-
ЛЕНИЯ
МЕХАНИЗМ УСТАНОВКИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЫБОР-
КА

МЕХАНИЧЕСКОЕ ИНТЕГ-
РИРОВАНИЕ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНТЕР-
ПРЕТАЦИЯ

МИКРОГЕОМЕТРИЯ

МИКРОПРОГРАММИРОВА-
НИЕ

диги. Белгилүү бир h би-
йиктиктеги геопотенциал
(оордук күчтүн потенциа-
лы) массанын бирдигин
оордук күчкө каршы деңиз
деңгээлинен h бийиктигине
чейин көтөрүү үчүн зарп
кылган жумушка бара-
бар).

ДИНАМИКАЛЫК МЕТР

(динамикалык бийиктикти
ченөөнүн же оордук күч-
түн потенциалынын (геопо-
тенциалдын) бирдиги. Бул
массанын бир бирдигин чы-
налышы 10 м/сек² болгон
талаага каршы 1 м ара-
лыкка көчүрүү үчүн зарп
кылынуучу жумушка ба-
рабар (мында 10 м/сек² —
оордук күчтүн талаасынын
чыналышынын тегеректе-
лип алынган мааниси).

КВАДРАТТЫК МЕТР (м²)

(ченөөнүн метрдик систе-
масында аянтты ченөө
үчүн колдонула турган не-
гизги бирдик).

ЭСЕПТӨӨНҮ МЕХАНИКА-
ЛАШТЫРУУ

ОРНОШТУРУУ МЕХА-
НИЗМИ

МЕХАНИКАЛЫК ТАНДОО

МЕХАНИКАЛАШТЫРЫП
ИНТЕГРАЛДОО

МЕХАНИКАЛЫК ИНТЕРП-
РЕТАЦИЯ

МИКРОГЕОМЕТРИЯ (сы-
зыктуу өлчөмдөрү көп чон
эмес чондуктар менен чек-
телген (миллиметрден аш-
паган) үч өлчөмдүү мей-
киндиктин геометриясы).

МИКРОПРОГРАММАЛОО

МИЛЛИА'РД (10^9)

МИЛЛИМЕ'ТР

МИЛЛИМЕТРО'ВАЯ БУМА'ГА

МИЛЛИО'Н (10^6)

МИНИМА'ЛЬНАЯ ВЕЛИЧИ'НА'
МИНИМА'КС

МИНИМА'ЛЬНАЯ НОР'МА'ЛЬНАЯ ФОР'МА

МИНИМА'ЛЬНАЯ ПОДА'Л'ГЕБРА

МИНИМА'ЛЬНАЯ СИСТЕ'МА АКСИО'М

МИНИМА'ЛЬНОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ

МИНИМА'ЛЬНОЕ КОЛЬЦО'

МИНИМА'ЛЬНОЕ ПО'ЛЕ
МИНИМА'ЛЬНЫЙ БА'ЗИС

МИНИМА'ЛЬНЫЙ КЛАСС

МИНИМА'ЛЬНЫЙ НОР'МА'ЛЬНЫЙ ДЕЛИ'ТЕЛЬ

МИНИМА'ЛЬНЫЙ ОПЕРА'ТОР

МИНИМА'ЛЬНЫЙ ПОЛИ'НО'М

МИНИМА'ЛЬНЫЙ ПРА'ВЫЙ ИДЕА'Л

МИНИМИЗА'ТОР

МИЛЛИАРД (10^9 менен ту'юнтулуучу сан).

МИЛЛИМЕТР (узундукту ченөөчү бирдик, ал метрдин миңден бир үлүшүнө барабар).

МИЛЛИМЕТРДИК КАГАЗ (узунунан жана туурасынан миллиметрлерге бөлүнүп коюлган кагаз).

МИЛЛИОН (10^6 менен туюнтулуучу сан).

МИНИМАЛДЫК ЧОНДУК (эң кичине чондук).

МИНИМАКС (функция минимумга да, максимумга да ээ болбой калган учур).

МИНИМАЛДЫК (эң кичине) НОРМАЛДЫК ФОР'МА.

АЛГЕБРАНЫН ЭН КИЧИНЕ БӨЛҮГҮ

АКСИОМАЛАРДЫН ЭН КИЧИНЕ СИСТЕМАСЫ
ЭН КИЧИНЕ МААНИ

МИНИМАЛДЫК ЭН КИЧИНЕ АЛКАК

МИНИМАЛДЫК ТАЛАА

МИНИМАЛДЫК (эң кичине) БАЗИС

МИНИМАЛДЫК (эң кичине) КЛАСС

МИНИМАЛДЫК (эң кичине) НОРМАЛДЫК БӨЛҮҮЧҮ

ЭН КИЧИНЕ ОПЕРАТОР

ЭН КИЧИНЕ ПОЛИНОМ

ОН ЖАККЫ ЭН КИЧИНЕ ИДЕАЛ

МИНИМИЗАТОР (тендемелердин системасын минимумдаштыруу методу менен)

МИНИМИЗИ'РУЮЩАЯ ПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
МИНИМИЗИ'РУЮЩИЙ ВЕКТОР
МИНИМУМ

МИНИМУМ ФУНКЦИИ

МИНО'Р

МИНО'Р n -го ПОРЯ'ДКА
МИНОРЕ'НТА
МИНОРЫ' ВЗАИ'МНО ДОПОЛНИ'ТЕЛЬНЫЕ
МИНОРЫ' ДЕТЕРМИНА'НТА
МИ'НУС

МИ'НУС О'БЛАСТЬ

МИНУ'ТА

нен чыгаруучу математикалык машина).

МИНИМУМДАШТЫРУУЧУ
УДААЛЫШТЫК
МИНИМУМДАШТЫРУУЧУ
ВЕКТОР

МИНИМУМ (эң кичине маани, м.: $y=f(x)$ функциясы үчүн x_0 точкасынын ($x_0 - \delta, x_0 + \delta$) аймагындагы бардык x тер үчүн дайыма $f(x_0) < f(x)$ барабарсыздыгы орун алса, $f(x)$ функциясы x_0 точкасындагы минимумга ээ болот).

ФУНКЦИЯНЫН МИНИМУМУ (функциянын өз ара эң жакын маанилеринин ичинен эң кичигеси).

МИНОР (аныктагычтын кандайдыр бир элементи аркылуу вертикалдык жана горизонталдык сызыктар жүргүзүп, тиешелүү жолчону жана мамычаны чийип койгондон кийинки калгачи элементтерден түзүлгөн аныктагыч, м: үчүнчү тартиптеги аныктагычтын тогуз минорун түзүүгө болот).

n -ТАРТИПТЕГИ МИНОР
МИНОРЕНТА
ӨЗ АРА ТОЛУКТАШУУЧУ
МИНОРЛОР
ДЕТЕРМИНАНТТЫН МИНОРЛОРУ

МИНУС (терс белги, кемитүү амалын, терс санды белгилөө үчүн колдонулуучу белги).

ТЕРС ОБЛАСТЬ (нормасы терс болгон анык векторлордун областы).

МИНУТА (тегиздиктеги

МИРОВА'Я ЛИ'НИЯ

МЛА'ДШИЙ ЧЛЕН МНОГО-
ЧЛЕ'НА

МЛА'ДШИЙ ЧЛЕН РЯ'ДА

МНИ'МАЯ ВЕЛИЧИНА'

МНИ'МАЯ ЕДИНИ'ЦА

МНИ'МАЯ КВА'ДРИКА
МНИ'МАЯ КРИВА'Я

МНИ'МАЯ ЛИ'НИЯ

МНИ'МАЯ ОКРУ'ЖНОСТЬ

МНИ'МАЯ ОСЬ
МНИ'МАЯ ПА'РА ПОВЕ'РХ-
НОСТИ
МНИ'МАЯ ПА'РА ПРЯМЫ'Х

МНИ'МАЯ ПЛО'СКОСТЬ

бурчтарды ченөөчү бир-
дик, ал градустан алты-
мыштан бир үлүшүнө ба-
рабар).

ДУЙНӨЛҮК СЫЗЫК (төрт
өлчөмдүү мейкиндиктеги
(убакыт дагы эске алын-
ган кездеги кадимки үч өл-
чөмдүү мейкиндиктеги)
материалдык бөлүкчөлөр-
дүн кыймылын мүнөздөө-
чү сызык).

КӨП МҮЧӨНҮН КЕНЖЕ
МҮЧӨСҮ (төмөнкү дара-
жадагы мүчөсү).

КАТАРДЫН КЕНЖЕ МҮ-
ЧӨСҮ (төмөнкү даража-
дагы мүчөсү).

МНИМЫЙ (жоромолдуу,
жалган) ЧОНДУК (мни-
мый сггдар аркылуу ту-
юнтулган чоңдук).

МНИМЫЙ (жоромолдуу,
жалган) БИРДИК ($i^2 =$
 $= -1$ барабардыгы аркы-
луу аныкталуучу i саны.
Мнимый бирдикти $i = \sqrt{-1}$
деп жазуу кабыл алын-
ган).

МНИМЫЙ КВАДРИКА
МНИМЫЙ ИЙРИ СЫЗЫК
(жалган ийри сызык).

МНИМЫЙ СЫЗЫК (жал-
ган сызык).

МНИМЫЙ АЙЛАНА, ЖАЛ-
ГАН АЙЛАНА

МНИМЫЙ ОК, ЖАЛГАН ОК
БЕТТЕРДИН МНИМЫЙ
(жалган) ТҮГӨЙҮ

ТУЗ СЫЗЫКТАРДЫН
МНИМЫЙ (жалган) ТҮ-
ГӨЙҮ

МНИМЫЙ ТЕГИЗДИК
(жалган тегиздик).

МНИ'МАЯ ПОВЕ'РХНОСТЬ

МНИ'МАЯ ПРЯМА'Я

МНИ'МАЯ ТО'ЧКА

МНИ'МАЯ ЧАСТЬ

МНИ'МАЯ ЧАСТЬ КО'МП-
ЛЕКСНОГО ИНТЕГРА'ЛА

МНИ'МАЯ ЧАСТЬ КО'МП-
ЛЕКСНОГО ЧИСЛА'

МНИ'МОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ

МНИ'МЫЕ ЧИ'СЛА

МНИ'МЫЕ КО'РНИ

МНИ'МЫЕ ПОКАЗА'ТЕЛИ

МНИ'МЫЕ СОСТАВЛЯ'Ю-
ЩИЕ

МНИ'МЫЕ СОПРЯЖЕННЫЕ

МНИМЫЙ БЕГ (жалган
бет).

МНИМЫЙ ТҮЗ СЫЗЫК
(жалган түз сызык).

МНИМЫЙ ТОЧКА (жалган
точка).

МНИМЫЙ БӨЛҮК (жалган
бөлүк).

КОМПЛЕКСТИК ИНТЕ-
ГРАЛДЫН МНИМЫЙ
(жалган) БӨЛҮГҮ (комп-
лекстик интегралдын маа-
нисин туюнтуучу туюнтма-
нын мнимый бирдигине кө-
бөйтүндү болуп турган бө-
лүгү).

КОМПЛЕКСТИК САНДЫН
МНИМЫЙ (жалган) БӨ-
ЛҮГҮ ($z = x + iy$, комплек-
стик санынын алгебралык
формасындагы мнимый
бирдиктин коэффициентин
комплекстик сандын бөлү-
гү деп, аны $Imz = y$ аркы-
луу белгилешет).

МНИМЫЙ (жалган) МАА-
НИ

МНИМЫЙ (жалган) САН-
ДАР (b саны ар кандай
анык сан болсо bi түрүндө
сандар мнимый сан-
дар делет, мында i мни-
мый бирдик).

ТЕНДЕМЕЛЕРДИН МНИ-
МЫЙ (жалган) ТАМЫР-
ЛАРЫ (алгебралык тенде-
мелердин i мнимый бирди-
ги коэффициент болуп тур-
ган тамырлар).

МНИМЫЙ (жалган) КӨР-
СӨТКҮЧТӨР

МНИМЫЙ (жалган) ТҮ-
ЗҮҮЧҮЛӨР

МНИМЫЙ (жалган) ТҮ-
ТУМДАШТАР

МНИ'МЫЕ ФО'КУСЫ

МНИ'МЫЙ ВООБРОЖА'Е-
МЫЙ

МНИ'МЫЙ КВАТЕРНИОН

МНИ'МЫЙ Э'ЛЛИПС

МНИ'МЫЙ ЭЛЛИПТИ'ЧЕ-
СКИЙ ЦИЛИ'НДР
МНОГОГРА'ННИК НЕПРА'-
ВИЛЬНЫЙ

МНОГОГРА'ННИК ОПИ'-
САННЫЙ
МНОГОГРА'ННИКИ

МНОГОГРА'ННИКИ ВЫ'-
ПУКЛЫЕ

МНОГОГРА'ННИКИ ПОЛУ-
ПРА'ВИЛЬНЫЕ

МНИМЫЙ (жалган) ФО-
КУСТАР

МНИМЫЙ (жалган) ОИДО
ЭЛЕСТЕТИЛГЕН

МНИМЫЙ (жалган) КВА-
ТЕРНИОН

МНИМЫЙ (жалган) ЭЛ-
ЛИПС (ойдо элестетилген
эллипс).

МНИМЫЙ (жалган) ЭЛ-
ЛИПСТИК ЦИЛИНДР

ТУУРА ЭМЕС КӨП ГРАН-
ДЫК

СЫРТТАН СЫЗЫЛГАН
КӨП ГРАНДЫК

КӨП ГРАНДЫКТАР (жал-
пак көп бурчтуктар аркы-
луу түзүлгөн үч өлчөмдүү
мейкиндиктеги ар кандай
формадагы нерселер).

ТОМПОК КӨП ГРАНДЫК-
ТАР (толугу менен ар кан-
дай гранинын тегиздиги-
ни бир гана жагында жа-
туучу көп грандыктар.
Томпок көп грандык мей-
киндикти эки бөлүккө (ич-
ки жана сырткы) бөлүп,
анын ички бөлүгү томпок
нерсени түзөт. Томпок көп
грандыктын грандары да
томпок көп бурчтуктар бо-
лушат).

ЖАРЫМ ТУУРА КӨП
ГРАНДЫКТАР (бардык
грандары бир нече түрлүү
аттагы туура көп бурчтук-
тар болгон, ал эми көп
грандуу бурчтарынын бар-
дыгы бири-бирине конгру-
энттүү же симметриялуу
болгон көп грандыктар.
Кадимки евклиддик мей-
киндикте бардыгы 13 гана

МНОГОГРА'ННИКИ ПРА'-
ВИЛЬНЫЕ

МНОГОГРА'ННИКИ ПРА'-
ВИЛЬНЫЕ ВЫ'ПУКЛЫЕ
МНОГОГРА'ННИКИ ПРА'-
ВИЛЬНЫЕ НЕВЫ'ПУК-
ЛЫЕ

МНОГОГРА'ННИКИ ПО-
ДО'БНЫЕ
МНОГОГРА'ННИКИ ПРОС-
ТЫЕ
МНОГОГРА'ННИКИ РА'В-
НОВЕЛИ'КИЕ
МНОГОГРА'ННИКИ РА'В-
НОСОСТА'ВЛЕННЫЕ
МНОГОГРА'ННИКИ ТОПО-
ЛОГИ'ЧЕСКИЕ ОДНО-
РО'ДНЫЕ
МНОГОГРА'ННЫЙ УГОЛ

МНОГОЗНА'ЧНАЯ ФУНК-
ЦИЯ.

МНОГОЗНА'ЧНОЕ ОТНО-
ШЕ'НИЕ

жарым туура көп грандык
бар).

ТУУРА КӨП ГРАНДЫК-
ТАР (бардык грандары
бирдей туура көп бурчтук-
тар болушкан жана чоку-
ларындагы бардык көп
грандуу бурчтары да тен-
деш өз ара барабар бо-
лушкан көп грандыктар.
Кадимки евклиддик мей-
киндикте беш туура көп
грандык бар: тетраэдр,
куб, октаэдр, додекаэдр
жана икосаэдр).

ТОМПОК ТУУРА КӨП
ГРАНДЫКТАР

ТОМПОК ТУУРА КӨП
ГРАНДЫКТАР (Пуассон-
дун нерселери, алар төр-
төө гана).

ОКШОШ КӨП ГРАНДЫК-
ТАР

ЖӨНӨКӨЙ КӨП ГРАН-
ДЫКТАР

БИРДЕЙ ЧОНДУКТАГЫ
КӨП ГРАНДЫКТАР

БИРДЕЙ ТҮЗҮЛГӨН КӨП
ГРАНДЫКТАР

ТОПОЛОГИЯЛЫК БИР
ТҮРКҮН КӨП ГРАН-
ДЫКТАР

КӨП ГРАНДУУ БУРЧ

(мейкиндиктин, багыттоо-
чусу көп бурчтук болгон
көп грандуу конустук бет
менен чектелген бөлүгү).

КӨП МААНИЛҮҮ ФУНК-
ЦИЯ (аргументтин бир та-
на маанисинде бир канча
мааниге ээ болуучу функ-
ция).

КӨП МААНИЛҮҮ КАТЫШ

МНОГОЗНАЧНОСТЬ ИНТЕГ-
ГРАЛА
МНОГОЗНАЧНОСТЬ КОМ-
ПЛЕКСНОГО ЛОГАРИФ-
МА
МНОГОЗНАЧНОСТЬ КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ФУНКЦИИ

МНОГОЗНАЧНОСТЬ КОР-
НЯ
МНОГОЗНАЧНОСТЬ ЛОГА-
РИФМА
МНОГОЗНАЧНОСТЬ НЕОП-
РЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГ-
РАЛА
МНОГОЗНАЧНЫЕ ФУНК-
ЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ
МНОГОЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА

МНОГОКРАТНЫЙ ИНТЕ-
ГРАЛ
МНОГОЛИСТНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ
МНОГОЛИСТНАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ
МНОГОМЕРНАЯ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕО-
МЕТРИЯ
МНОГОМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ
МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

МНОГОМЕРНОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ
МНОГОМЕРНЫЙ КУБ

МНОГОМЕРНЫЙ ПАРАЛ-
ЛЕЛЕПИПЕД

ИНТЕГРАЛДЫК КӨП
МААНИЛҮҮЛҮГҮ
КОМПЛЕКСТИК ЛОГА-
РИФМДИН КӨП МАА-
НИЛҮҮЛҮГҮ
КОМПЛЕКСТИК ФУНК-
ЦИЯНЫН КӨП МААНИ-
ЛҮҮЛҮГҮ

ТАМЫРДЫН КӨП МАА-
НИЛҮҮЛҮГҮ
ЛОГАРИФМДИН КӨП
МААНИЛҮҮЛҮГҮ
АНЫКТАЛБАГАН ИНТЕГ-
РАЛДЫН КӨП МААНИ-
ЛҮҮЛҮГҮ

КОМПЛЕКСТИК АРГУ-
МЕНТТҮҮ КӨП МААНИ-
ЛҮҮ ФУНКЦИЯЛАР
КӨП МААНИЛҮҮ САН-
ДАР

КӨП КАЙТАЛАНУУЧУ ИН-
ТЕГРАЛ
КӨП БАРАКТУУ ОБЛАСТЬ

КӨП БАРАКТУУ БЕТ

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛДЫК ГЕО-
МЕТРИЯ

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ ОБ-
ЛАСТЬ

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ МЕП-
КИНДИК (өлчөмдөрү үч-
төн көп болгон мейкин-
дик).

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ БӨЛҮШ-
ТҮРҮҮ (бөлүнүш).

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ КУБ (өл-
чөмдөрү үчтөн көп болгон
куб).

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ ПАРАЛ-
ЛЕЛЕПИПЕД (өлчөмдөрү
үчтөн көп болгон паралле-
лепипед).

МНОГОМЕРНЫЙ ТЕТРА-
ЭДР

МНОГОМЕРНАЯ СФЕРА

МНОГОМЕРНАЯ ФУНК-
ЦИЯ
МНОГООБРАЗИЕ

МНОГООБРАЗИЕ n -МЕР-
НОЕ
МНОГООБРАЗИЕ НУЛЕЙ

МНОГООБРАЗИЕ РАЗРЫ-
ВОВ

МНОГООБРАЗИЕ СИММЕТ-
РИЧЕСКОЕ

МНОГООБРАЗИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИЧЕСКОЕ

МНОГОСВЯЗНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ ТЕТРА-
ЭДР (өлчөмдөрү үчтөн көп
болгон тетраэдр).

КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ СФЕРА
(өлчөмдөрү үчтөн көп бол-
гон сфера).

КӨП ОРУНДУУ ФУНКЦИЯ

КӨП ТҮСПӨЛДҮҮЛҮК (өз-
гөчө точкалары жок сы-
зыктардын жана беттердин
түшүнүгүн каалагандай
санга кеңите жана тактай
турган математикалык тү-
шүнүк, м.: өз ара кесилиш-
пеген жана учтары өзүнө
таандык болбогон сызык-
тар, өз ара кесилишпеген
четтери өзүнө таандык бол-
богон беттер).

n -ӨЛЧӨМДҮҮ КӨП ТҮС-
ПӨЛДҮҮЛҮК

НӨЛДӨРДҮН КӨП ТҮС-
ПӨЛДҮҮЛҮГҮ

ҮЗҮЛҮШТӨРДҮН КӨП
ТҮСПӨЛДҮҮЛҮГҮ

СИММЕТРИЯЛУУ КӨП
ТҮСПӨЛДҮҮЛҮК

МУНӨЗДӨӨЧҮ КӨП ТҮС-
ПӨЛДҮҮЛҮК

КӨП БАЙЛАНЫШТУУ ОБ-
ЛАСТЬ (м.: тегиздиктеги

I_0 туюк ийри сызыгынын
ичинде, бирок өз ара ке-
лишпеген $I_1, I_2, \dots, I_n$ туюк
ийри сызыктарынын сыр-
тында жатуучу точкалар-
дын көптүгү областты түзөт
Мына ушундай $(n+1)$
туюк ийри сызыктар менен
чектелген область — $n+1$
байланыштуу область).

МНОГОСВЯЗНОЕ МНОЖЕ-
СТВО ТОЧЕК

МНОГОСВЯЗНОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

МНОГОСВЯЗНЫЙ МНОГО-
ГРАННИК

МНОГОУГОЛЬНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ

МНОГОУГОЛЬНИК

МНОГОУГОЛЬНИК НЕПРА-
ВИЛЬНЫЙ

МНОГОУГОЛЬНИК ОПИ-
САННЫЙ

МНОГОУГОЛЬНИК ОДНО-
ИМЕННЫЙ

МНОГОУГОЛЬНИК ПРА-
ВИЛЬНЫЙ

МНОГОУГОЛЬНИК ПРОС-
ТОЙ

МНОГОУГОЛЬНИК СФЕ-
РИЧЕСКИЙ

МНОГОУГОЛЬНИКИ ВТО-
РОГО РОДА

МНОГОУГОЛЬНИКИ ПЕР-
ВОГО РОДА

МНОГОУГОЛЬНИКИ ПО-
ДОБНЫЕ

МНОГОУГОЛЬНИКИ ПОЛУ-
ПРАВИЛЬНЫЕ

МНОГОУГОЛЬНИКИ РАВ-
НОВЕЛИКИЕ

МНОГОУГОЛЬНИКИ РАВ-
НОСТАВЛЕННЫЕ

МНОГОЦИКЛИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА

МНОГОЧЛЕН

ТОЧКАЛАРДЫН КӨП
БАЙЛАНЫШТУУ КӨП.
ТУГУ

КӨП БАЙЛАНЫШТУУ
МЕЙКИНДИК

КӨП БАЙЛАНЫШТУУ
КӨП ГРАНДЫК

КӨП БУРЧТУУ ОБЛАСТЬ

КӨП БУРЧТУК

ТУУРА ЭМЕС КӨП БУРЧ-
ТУК

СЫРТТАН СЫЗЫЛГАН
КӨП БУРЧТУК

БИР АТТУУ КӨП БУРЧ-
ТУК

ТУУРА КӨП БУРЧТУК

ЖӨНӨКӨЙ КӨП БУРЧТУК

СФЕРАЛЫК КӨП БУРЧ-
ТУК

ЭКИНЧИ ТҮРДӨГҮ КӨП
БУРЧТУКТАР

БИРИНЧИ ТҮРДӨГҮ КӨП
БУРЧТУКТАР

ОКШОШ КӨП БУРЧТУК-
ТАР

ЖАРЫМ ТУУРА КӨП
ГРАНДЫКТАР (бардык

грандары бир нече түрдүү
аттагы туура көп грандык-
тар болгон, ал эми көп
грандуу бурчтарынын бар-
дыгы бир бирине конгру-
энттүү же симметриялуу
болгон көп грандыктар).

БИРДЕЙ ЧОНДУКТАГЫ
КӨП БУРЧТУКТАР

БИРДЕЙ КУРУЛГАН КӨП
БУРЧТУКТАР

КӨП ЦИКЛДҮҮ ПРО-
ГРАММА

КӨП МҮЧӨ

МНОГОЧЛЕН ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЙ
МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНЫЙ
(МНОГОЧЛЕН ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ)
МНОГОЧЛЕН МАТРИЧ-
НЫЙ
МНОГОЧЛЕН МОНОГЕН-
НЫЙ
МНОГОЧЛЕН НЕПРИВО-
ДИМЫЙ
МНОГОЧЛЕН НУЛЕВОЙ
СТЕПЕНИ
МНОГОЧЛЕН СОПРЯЖЕН-
НЫЙ
МНОГОЧЛЕННЫМ ИДЕАЛ
МНОГОЧЛЕННЫ ВЗАИМНО
ПРОСТЫЕ
МНОГОЧЛЕННЫ НАИЛУЧ-
ШЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ
МНОГОЧЛЕННЫ ЛЕЖАЮЩ-
Е
МНОЖЕСТВО

МНОЖЕСТВО АЛГЕБРАИ-
ЧЕСКИХ ЧИСЕЛ

МНОЖЕСТВО БЕСКОНЕЧ-
НОЕ

МНОЖЕСТВО ДВУМЕР-
НОЕ

МНОЖЕСТВО ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

МНОЖЕСТВО ДОПУСТИ-
МЫХ ЗНАЧЕНИЙ

МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ
ФУНКЦИИ

МНОЖЕСТВО КАНТОРА

ЖАРДАМЧЫ КӨП МҮЧӨ

СЫЗЫКТУУ КӨП МҮЧӨ
(биринчи даражалуу көп
мүчө).

МАТРИЦАЛЫК КӨП МҮ-
ЧӨ

МОНОГЕНДҮҮ КӨП МҮЧӨ

КЕЛТИРИЛБЕС КӨП МҮ-
ЧӨ

НӨЛ ДАРАЖАЛУУ КӨП
МҮЧӨ

ТҮЙҮНДӨШ КӨП МҮЧӨ

КӨП МҮЧӨЛҮҮ ИДЕАЛ
ӨЗ АРА ЖӨНӨКӨЙ КӨП
МҮЧӨЛӨР

ЭН СОНУН ЖАКЫНДАША
ТУРГАН КӨП МҮЧӨЛӨР

ЛЕЖАНДРДЫН КӨП МҮ-
ЧӨЛӨРҮ

КӨПТҮК (жыйын, топ, ар
кандай элементтердин жы-
лындысынан көптүк түзү-
лөт, м: класстагы адамдар-
дын көптүгү, шаардагы
бактардын көптүгү, белги-
лүү бир сандардын көптү-
гү ж. б. Мында адамдар,
бактар, сандар-көптүктүн
элементтери).

АЛГЕБРАЛЫК САНДАР-
ДЫН КӨПТҮГҮ
ЧЕКСИЗ КӨПТҮК

ЭКИ ӨЛЧӨМДҮҮ КӨПТҮК

АНЫК САНДАРДЫН КӨП-
ТУГУ

МУМКҮН БОЛГОН МАА-
НИЛЕРДИН КӨПТҮГҮ

АРГУМЕНТТИН МААНИ-
ЛЕРИНИН КӨПТҮГҮ

КАНТОРДУН КӨПТҮГҮ

МНОЖЕСТВО КАНТОРОВЫХ СЕЧЕНИЙ
 МНОЖЕСТВО КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ
 МНОЖЕСТВО КОМПЛЕКСНЫХ ФУНКЦИЙ
 МНОЖЕСТВО КРАЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
 МНОЖЕСТВО ЛИНЕЙНО-УПОРЯДОЧЕННОЕ
 МНОЖЕСТВО ЛОГАРИФМОВ
 МНОЖЕСТВО ЛОКАЛЬНОЕ БИВЕКТОРНОЕ
 МНОЖЕСТВО МЕРА НУЛЬ
 МНОЖЕСТВО НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
 МНОЖЕСТВО НЕОГРАНИЧЕННОЕ

([0,1]) сегментинде жатуучу, өз ичине эч бир кесиндин тутпаган точкалардын жөнөкөйлөтүлгөн көптүгү. Муну 1883-жылы немец математиги Г. Кантор $[0,1]$ сегментинен анын ортонку үчтөн бир бөлүгүн түзүүчү $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ интервалы алып таштап, андан кийин $(0, \frac{1}{3})$ жана $(\frac{2}{3}, 1)$ сегменттеринин ар биринен алардын дагы ортонку үчтөн бир бөлүгүн түзүүчү интервалдарын алып таштаган. Калган төрт сегменттердин дагы ортонку үчтөн бир бөлүктөрүн алып таштап, мындай процессти чексиз уланта берген. $[0, 1]$ сегментинин ушундайча алып таштоолордосун кийинки калган точкаларынын көптүгү — Кантордун көптүгү).

КАНТОРДУК КЕСИЛИШТЕРДИН КӨПТҮГҮ
 КОМПЛЕКСТИК САНДАРДЫН КӨПТҮГҮ
 КОМПЛЕКСТИК ФУНКЦИЯЛАРДЫН КӨПТҮГҮ
 ЧЕК АРАЛЫК МАНИЛЕРДИН КӨПТҮГҮ
 СЫЗЫКТУУ ИРЕТТЕШТИРИЛГЕН КӨПТҮК
 ЛОГАРИФМДЕРДИН КӨПТҮГҮ
 ЛОКАЛДЫК КОШ БИВЕКТОРДУК КӨПТҮК
 НӨЛ ӨЛЧӨМДҮҮ КӨПТҮК
 НАТУРАЛДЫК САНДАРДЫН КӨПТҮГҮ
 ЧЕКТЕЛБЕГЕН КӨПТҮК

МНОЖЕСТВО НЕПРЕРЫВНОЕ
 МНОЖЕСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ТОЧЕК
 МНОЖЕСТВО НИГДЕ НЕПЛОТНОЕ
 МНОЖЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЕ
 МНОЖЕСТВО ОТКРЫТОЕ
 МНОЖЕСТВО ПЛОТНОЕ
 МНОЖЕСТВО ПОДВИЖНЫХ ОСОБЫХ ТОЧЕК
 МНОЖЕСТВО ПОЛУУПОРЯДОЧЕННОЕ
 МНОЖЕСТВО ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ
 МНОЖЕСТВО С ОБРАТНЫМ ПОРЯДКОМ
 МНОЖЕСТВО СВЯЗНОЕ

МНОЖЕСТВО ТРЕХМЕРНОЕ
 МНОЖЕСТВО ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ
 МНОЖЕСТВО ЧИСЛОВОЕ
 МНОЖИМОЕ
 МНОЖИТЕЛИ ЛАГРАНЖА
 МНОЖИТЕЛЬ
 МНОЖИТЕЛЬ БУКВЕННЫЙ
 МНОЖИТЕЛЬ ДВОЙНОГО ТОЧКИ
 МНОЖИТЕЛЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
 МНОЖИТЕЛЬ ПОСТОЯННЫЙ

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ КӨПТҮК
 КОЗГОЛБОС ТОЧКАЛАРДЫН КӨПТҮГҮ
 ЭЧ БИР ЖЕРДЕ ТЫКЫС ЭМЕС КӨПТҮК
 ЧЕКТЕЛГЕН КӨПТҮК
 АЧЫК КӨПТҮК
 ТЫКЫС КӨПТҮК
 КЫЙМЫЛДУУ ӨЗГӨЧӨ ТОЧКАЛАРДЫН КӨПТҮГҮ
 ЖАРЫМ ИРЕТТЕЛГЕН КӨПТҮК
 ЖӨНӨКӨЙ САНДАРДЫН КӨПТҮГҮ
 ТЕСКЕРИ ИРЕТТЕЛГЕН КӨПТҮК
 БАЙЛАНЫШТУУ КӨПТҮК
 (кандайдыр бир M көптүгүнүн ар кандай эки точкасын бүткүл точкалары ушул эле көптүккө таандык болгон үзгүлтүксүз сызык менен бириктирүүгө мүмкүн болгон көптүк).
 ҮЧ ӨЛЧӨМДҮҮ КӨПТҮК

БҮТҮН САНДАРДЫН КӨПТҮГҮ
 САНДЫК КӨПТҮК
 КӨБӨЙҮҮЧҮ
 ЛАГРАНЖДЫН КӨБӨЙТҮҮЧҮЛӨРҮ
 КӨБӨЙТҮҮЧҮ
 ТАМГАЛУУ КӨБӨЙТҮҮЧҮ
 КОШ (КЫЙМЫЛСЫЗ) ТОЧКАНЫН КӨБӨЙТҮҮЧҮСҮ
 ПРОПОРЦИОНАЛДУУ-ЛУКТУН КӨБӨЙТҮҮЧҮСҮ
 ТУРАКТУУ КӨБӨЙТҮҮЧҮ

МНОЖИТЕЛЬ ПРОСТОГО
МНОЖИТЕЛЬ СХОДИМОСТИ
МНОЖИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
НА
МНОЖИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
МОДАЛЬНАЯ ЛОГИКА
МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
МОДЕЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ ГИПЕРБОЛЫ

МОДЕЛЬ КОНУСА
МОДЕЛЬ КУБА
МОДЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА
МОДЕЛЬ ПАРАБОЛЫ
МОДЕЛЬ ПИРАМИДЫ

МОДЕЛЬ ПРИЗМЫ
МОДЕЛЬ РОМБА
МОДЕЛЬ СФЕРЫ
МОДЕЛЬ ТОРА

МОДЕЛЬ УСЕЧЕННОГО КОНУСА
МОДЕЛЬ УСЕЧЕННОЙ ПИРАМИДЫ
МОДЕЛЬ ЭЛЛИПСА
МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ВЕКТОРА
МОДУЛЬ ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
МОДУЛЬ ВПОЛНЕ ПРИВОДИМЫЙ
МОДУЛЬ ДВУСТОРОННИЙ

ЖӨНӨКӨЙ КӨБӨЙТҮҮЧҮ
ЖЫНАЛУУЧУЛУКТУН
КӨБӨЙТҮҮЧҮСҮ
КӨБӨЙТҮҮЧҮ МАШИНА

КӨБӨЙТҮҮЧҮ АСПАП

МОДАЛДЫК ЛОГИКА
МОДАЛДЫК МААНИ
МОДЕЛДӨӨЧҮ ЭСЕПТӨӨЧҮ МАШИНА
МОДЕЛДӨӨЧҮ АСПАП

МОДЕЛЬ

ГИПЕРБОЛАНЫН МОДЕЛИ

КОНУСТУН МОДЕЛИ
КУБДУН МОДЕЛИ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДДИН
МОДЕЛИ
ПАРАБОЛАНЫН МОДЕЛИ
ПИРАМИДАНЫН МОДЕЛИ

ПРИЗМАНЫН МОДЕЛИ
РОМБДУН МОДЕЛИ
СФЕРАНЫН МОДЕЛИ
ТОРДУН МОДЕЛИ (айлананын аны кесип өтпөгөн түз сызыктын айланасында айлануусунан пайда болгон бет).

КЕСИЛГЕН КОНУСТУН МОДЕЛИ

КЕСИЛГЕН ПИРАМИДАНЫН МОДЕЛИ

ЭЛЛИПСТИН МОДЕЛИ

МОДУЛЬ — АБСОЛЮТ-ТУК ЧОНДУК

ВЕКТОРДУН МОДУЛУ
ВЕКТОРДУК КӨБӨЙТҮНДҮНҮН МОДУЛУ

ТОЛУК КЕЛТИРИЛУУЧУ МОДУЛЬ

ЭКИ ЖАКТУУ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА

МОДУЛЬ МАТРИЦЫ
МОДУЛЬ МНИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

МОДУЛЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ

МОДУЛЬ НЕПРИВОДИМЫЙ

МОДУЛЬ ПЕРЕХОДА

МОДУЛЬ ПРИВОДИМЫЙ

МОДУЛЬ СДВИГА

МОДУЛЬ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

МОДУЛЬ СРАВНЕНИЯ

МОДУЛЬ ФУНКЦИИ
МОДУЛЯРНАЯ ФУНКЦИЯ

МОДУЛЬ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА
МОДУЛЯРНОЕ УРАВНЕНИЕ

МОДУЛЯРНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКСТИК САНДЫН
МОДУЛУ ($a = a + bi$ комплекстик санынын анык жана мнимый бөлүктөрүнүн квадраттарынын суммасынан алынган квадраттык тамырдын чондугу, б. а.

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a \cdot a}$$

чондугу. Аны $r = |a|$ деп белгилешет. Эгерде a саны анык сан болуп калса, a санынын модулу анын абсолюттук мааниси менен дал келишет).

МАТРИЦАНЫН МОДУЛУ
МНИМЫЙ ЧОНДУКТУН
МОДУЛУ

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗДҮКТҮН
МОДУЛУ

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ МОДУЛЬ

ӨТҮҮ МОДУЛУ (сандардын натуралдык логарифмдерин, алардын ондук логарифмдерине өткөрүүчү көбөйтүүчү. Ал $M = lge = 0.4343...$ кө барабар).

КЕЛТИРИЛУУЧУ МОДУЛЬ

ЖЫЛЫШТЫРУУНИН МОДУЛУ

СКАЛЯРДЫК КӨБӨЙТҮНДҮНҮН МОДУЛУ

САЛЫШТЫРУУНУН МОДУЛУ

ФУНКЦИЯНЫН МОДУЛУ
МОДУЛЯРДЫК ФУНКЦИЯ

ЭЛЛИПСТИК ИНТЕГРАЛДЫН МОДУЛУ

МОДУЛДУУ ТЕНДЕМЕ

МОДУЛДУУ ЭЛЛИПСТИК ФУНКЦИЯЛАР

МОДУЛЯРНЫЙ УГОЛ
МОМЕНТ
МОМЕНТ ВЕКТОРА

МОМЕНТ ГРУППОВОГО
МОМЕНТ ДИПОЛЯ
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ
ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ

МОМЕНТ СМЕШАННЫХ

МОМЕНТ СТАТИЧЕСКИЙ
МОМЕНТ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ

250

МОДУЛЬДУК БУРЧ
МОМЕНТ
ВЕКТОРДУН МОМЕНТИ
(кандайдыр бир нерсенин
М точкасына $\vec{F}$ күчү (вектору) коюлгандагы, ушул күчтүн кандайдыр бир 0 точкасына карата момент — $O\vec{M} \times \vec{F}$ вектордук көбөйтүндүсү).

ГРУППАЛЫК МОМЕНТ
ДИПОЛДУН МОМЕНТИ
ЖАЛПАК ФИГУРАНЫН
ИНЕРЦИЯ МОМЕНТИ
(кандайдыр бир нерсенин же фигуранын белгилүү бир октун айланасында айлануусунан түзүлгөн кинетикалык энергиясы (Т) алардын айлануу ылдамдыгына (ω га) пропорциялуу: $T = I \cdot \omega$. Мындагы I пропорционалдуулук коэффициенти ал нерсенин же фигуранын ошол айлануу огуна карата инерция моменти. Жалпак фигуранын окко карата инерция моменти $I = mr^2$ формуласы менен эсептелет, мында m — ал жалпак фигуранын массасы, r — ал жалпак фигуранын оордук борборлорунан айлануу огуна чейинки аралыгы. Жалпак фигуранын координаталар окторуна карата инерция моменттери эсептөөдө кош интегралдын жардамы менен туктатулат).

АРАЛАШКАН МОМЕНТ
(чаташкан момент).
СТАТИКАЛЫК МОМЕНТ
ЖЫГЫНТЫКТООЧУ МОМЕНТ

МОМЕНТ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ
МОМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МОМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АБСОЛЮТНЫЙ
МОНОГЕННАЯ (ЦИКЛИЧЕСКАЯ) ГРУППА
МОНОГЕННАЯ ФУНКЦИЯ

МОНОГЕННЫЙ МОДУЛЬ
МОНОДРОМНАЯ ФУНКЦИЯ
МОНОМИНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МОНОМОРФИЯ
МОНОЦИКЛИЧЕСКИЙ
МОНОТОННАЯ ВЕЛИЧИНА

МОНОТОННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

МОНОТОННАЯ СТУПЕНЧАТАЯ ФУНКЦИЯ
МОНОТОННАЯ ФУНКЦИЯ

МОНОТОННОСТЬ
МОНОЧЛЕН (ОДНОЧЛЕН)
МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА

МОЩНОСТЬ КОНТИНУУМА
МОЩНОСТЬ МНОЖЕСТВА

МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ
ВАРИАЦИЯ

БҮТҮН САНДУУ МОМЕНТ

БОРБОРДУК МОМЕНТ
БОРБОРДУК АБСОЛЮТДУК МОМЕНТ
МОНОГЕНДИК (ЦИКЛИК) ГРУППА
МОНОГЕНДИК ФУНКЦИЯ (белгилүү бир z_0 точкасында дифференциалануучу комплексттик аргументтүү $w=f(z)$ функциясы ошол z_0 точкасында моногендүү же голоморфтуу функция болот).

МОНОГЕНДИК МОДУЛЬ
МОНОДРОМДУК ФУНКЦИЯ

МОНОМИНАЛДЫК ТУЮНТУУ, КӨРСӨТҮҮ

МОНОМОРФИЯ

МОНОЦИКЛДҮҮ

МОНОТОНДУУ ЧОНДУК (дайыма өсүүчү же дайыма кемүүчү чондук).

МОНОТОНДУК УДААЛАШТЫК (улам кийинки мүчөлөрү дайыма өсүп же дайыма кемип туруучу удаалаштык).

МОНОТОНДУУ, БАСКЫЧТУУ ФУНКЦИЯ

МОНОТОНДУУ ФУНКЦИЯ (дайыма өсүүчү же дайыма кемүүчү функция).

МОНОТОНДУУЛУК

БИР МҮЧӨ

БУЛАКТЫН КУБАТТУУЛУГУ

КОНТИНУУМДУН КУБАТТУУЛУГУ

КӨПТҮКТҮН КУБАТТУУЛУГУ

МУЛЬТИПЛИКАТИВДИК
ВАРИАЦИЯ

251

МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ
ГРУППА
МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ
ЗАПИСЬ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ
ФУНКЦИЯ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ
ИНТЕГРАЛ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ
ТЕНСОР
МУЛЬТИПОЛЬ
МУЛЬТИУСТОЙЧИВОСТЬ

МУЛЬТИПЛИКАТИВДИК
ГРУППА
МУЛЬТИПЛИКАТИВДИК
ЖАЗУУ
МУЛЬТИПЛИКАТИВДИК
ФУНКЦИЯ
МУЛЬТИПЛИКАТИВДИК
ӨЛЧӨМ
МУЛЬТИПЛИКАТИВДИК
ИНТЕГРАЛ
МУЛЬТИПЛИКАТИВДИК
ТЕНЗОР
МУЛЬТИПОЛЬ
МУЛТИТУРУКТУУЛУК

Н

НАБЛА

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

НАГЛЯДНОЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
НАДАЛГЕБРА

НАДГРУППА

НАДМНОЖЕСТВО

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ
ЧИСЛО ПОЯВЛЕНИЯ
СОБЫТИЯ

НАИБОЛЬШАЯ ОБЩАЯ
МЕРА

НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФУНКЦИИ

НАБЛА (Гамильтондун диф-
ференциалдык оператору.
Аны ∇ менен белги-
лейт).

КӨРСӨТМӨЛҮҮ ГЕОМЕТ-
РИЯ

КӨРСӨТМӨЛҮҮ ДАЛИЛ-
ДӨӨ

КӨРСӨТМӨ КУРАЛ
НАДАЛГЕБРА (алгебрана
ичине алган алгебра).

НАДГРУППА (группаны
ичине алган группа).

КЕН КӨПТҮК (көптүктү
ичине алган көптүк; эгер-
де A көптүгүнүн кээ бир
элементтеринен B көптүгү
түзүлсө, анда A көптүгү B
көптүгүн өз ичине алган
көптүк болот).

ОКУЯНЫН ПАЙДА БОЛУ-
ШУНУН ЭН ЫКТЫМАЛ-
ДУУ САНЫ

ЭН ЧОҢ ЖАЛПЫ ЧЕН (өл-
чөм).

ФУНКЦИЯНЫН ЭН ЧОҢ
МААНИСИ (берилген об-
ласттагы функциянын маа-

НАИБОЛЬШИЙ ОБЩИЙ
ДЕЛИТЕЛЬ

НАИБОЛЬШИЙ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ

НАИБОЛЬШИЙ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕРВООБРАЗ-
НЫЙ КОРЕНЬ

НАИВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ
НАИВЫСШИЙ ПОРЯДОК
НАИЛУЧШЕЕ ПРИБЛИЖЕ-
НИЕ

НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ

НАИМЕНЬШЕЕ ОБЩЕЕ
КРАТНОЕ

НАИМЕНЬШЕЕ РАССТОЯ-
НИЕ

НАИМЕНЬШИЙ ОБЩИЙ
ЗНАМЕНАТЕЛЬ

НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ

НАИМЕНЬШИЙ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ

нилерини арасынан эн
чоңу).

ЭН ЧОҢ ЖАЛПЫ БӨЛҮҮ-
ЧҮ (эки же андан көп сан-
дардын ар бирөө бөлүнүү-
чү сандардын эн чоңу).

ЭН ЧОҢ КӨРСӨТКҮЧ

ЭН ЧОҢ ОҢ ТУҢГУЧ ТА-
МЫР

ЭН ЖОГОРКУ ДАРАЖА
ЭН ЖОГОРКУ ТАРТИП
ЭН ЖАКШЫ - ЖАКЫН-
ДАШТЫРЫЛЫШ (берил-
ген кесиндиде функциянын
көп мүчө менене эн жак-
шы жакындагышы же эн
кичине кыйшайышка ээ бо-
лушу).

ЭН КИЧИНЕ МААНИ
(функциянын берилген об-
ластындагы маанилеринин
арасындагы эн кичинеси).
ЭН КИЧИНЕ ЖАЛПЫ БӨ-
ЛҮНҮҮЧҮ (эки же андан
көп сандардын ар бирине
бөлүнүүчү эн кичине бү-
түн сан).

ЭН КЫСКА АРАЛЫК (эки
точканын эн кыска аралы-
гы, аларды бириктирген
түз сызыктын кесиндиси
болот).

ЭКИ КИЧИНЕ ЖАЛПЫ
БӨЛҮМ (бир нече жөнө-
көй бөлчөктөрдүн бөлүм-
дөрүнүн ар бирине бөлүнө
турган бүтүн сандардын эн
кичинеси).

ЭН КИЧИНЕ КӨРСӨТКҮЧ

ЭН КИЧИНЕ ОҢ ВЫЧЕТ,
ӨКҮЛ (берилген модуль
боюнча бир класста жат-

НАКЛО'ННАЯ

НАКЛО'ННАЯ АСИМПТО'ТА
НАКЛО'ННАЯ ПРИЗМА
НАКЛО'ННЫЙ КО'НУС
НАКРЕСТЛЕЖА'ЩИЕ УГ-
ЛЫ'
НАКРЫВА'ЮЩАЯ ГРУП'ПА
НАКРЫВА'ЮЩЕЕ ОТОБ-
РАЖЕ'НИЕ
НАКРЫВА'ЮЩЕЕ ПРОСТ-
РА'НСТВО
НАКРЫВАЮ'ЩИЙ КО'МП-
ЛЕКС
НАКРЫВА'ЮЩИЙ ТЕТРА-
Э'ДР
НАКРЫ'ТИЕ
НАЛОЖЕ'НИЕ

НАЛОЖЕ'НИЕ ФИГУ'Р

НАПРАВЛЕ'НИЕ

НАПРАВЛЕ'НИЕ КРИВО'И

НАПРАВЛЕ'НИЕ ОБХО'ДА

кан сандардын эң кичине-
си).

ЖАНТЫК (түз сызыктын же
тегиздиктин ж. б. фигура-
нын кандайдыр бир алын-
ггы баштапкы абалга, м.:
горизонталдык тегиздикке
бурч менен коюлушу).

ЖАНТЫК АСАИМПТОТА
ЖАНТЫК ПРИЗМА
ЖАНТЫК КОНУС
КАЙЧЫЛАШ ЖАТКАН
БУРЧТАР

ЖАБУУЧУ ГРУППА
ЖАБУУЧУ ЧАГЫЛДЫРУУ

ЖАБУУЧУ МЕЙКИНДИК

ЖАБУУЧУ КОМПЛЕКС

ЖАБУУЧУ ТЕТРАЭДР

ЖАБУУ, КАПТОО
БЕТТЕШТИРҮҮ, СУПЕР-
ПОЗИЦИЯ (м.: функция-
нын же термелүүнүн су-
перпозициясы. Термелүүдө
болгон эки толкундун ар
бир точкада кыйшаюула-
рынын суммасы, м.: гар-
моникалык термелүүлөрдү
беттештирүү).

ФИГУРАЛАРДЫ БЕТТЕШ-
ТИРҮҮ, ФИГУРАЛАР-
ДЫН СУПЕРПОЗИЦИЯ-
СЫ. к. НАЛОЖЕНИЕ).

БАГЫТ (кыймылдын сызык
боюнча багыты же проек-
циялоонун багыты).

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН БАГЫ-
ТЫ

АЙЛАНЫП ЧЫГУУНУН
БАГЫТЫ, м: туюк ийри
сызык боюнча алынган ин-
тегралдарда оң жана терс

НАПРАВЛЕ'НИЕ О'СИ
НАПРАВЛЯ'ЮЩАЯ КРИ-
ВА'Я

НАПРАВЛЯ'ЮЩАЯ ЦИ-
ЛИ'НДРА

НАПРАВЛЯ'ЮЩИЕ КОНИ-
ЧЕСКОЙ ПОВЕ'РХНО-
СТИ

НАПРАВЛЯ'ЮЩИЕ КО'СИ-
НУСЫ

НАПРАВЛЯ'ЮЩИЙ УГОЛ
НАРА'ЩЕННОЕ ЗНАЧЕ'НИЕ
ФУНКЦИИ

багыттар берилет. Эгерде
чектүү областы курчаган
контурда өзгөрмөлүү точ-
ка контурду кыдырганда
областын эң жакынкы точ-
калары сол жакта жатыш-
са, анда айланып чыгуу оң
багыта б. а. саат стрелка-
сынын багытына карама-
каршы багытта болот.
Эгерде кыдыруу багыты
саат стрелкасынын багыты
менен туура келсе, анда
айланып чыгуу багыты
терс болот).

ОКТУН БАГЫТЫ
БАГЫТТООЧУ ИЙРИ СЫ-
ЗЫК

ЦИЛИНДРДИН БАГЫ-
ТООЧУСУ

КОНУСТУК БЕТТИН БА-
ГЫТТООЧУЛАРЫ (кый-
мылсыз точка аркылуу өт-
көн түз сызыктын берилген
ийри сызык боюнча үзгүл-
түксүз кыймылда болуусу
менен түзүлгөн бет. Конус-
тук бетти сызуучу түз сы-
зык-түзүүчү, ал эми берил-
ген ийри сызык багыттоочу
сызык болот).

БАГЫТТООЧУ КОСИНУС-
ТАР (мейкиндикте кан-
дайдыр бир багыт (түз сы-
зык) берилсе, ал багыттын
координата окторунун оң
багыты менен түзгөн бурч-
тарынын косинустары. Ба-
гыттоочу косинустардын
квадраттарынын суммасы
дайыма бирге барабар).

БАГЫТТООЧУ БУРЧ
ФУНКЦИЯНЫН ӨСКӨН,
МААНИСИ, ФУНКЦИЯ-
НЫН ӨСҮНДҮСҮ

НАТУРАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА
НАТУРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ КРИВОЙ

НАТУРАЛЬНОЕ ЧИСЛО

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛОГАРИФМ

НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД ЧИСЕЛ

НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕЙ МЕРЫ

НАХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕНТА ОТ ЧИСЛА
«НАЧАЛА» ЕВКЛИДА

НАЧАЛО КООРДИНАТ

НАЧАЛЬНАЯ СТОРОНА УГЛА

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА

НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА

НАТУРАЛДЫК ЧОНДУК

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН НАТУРАЛДЫК ТЕНДЕМЕСИ (ийри сызыктын ийрилүүсүн k жана толгонуусун σ жаанын узундугунан функция түрүндө көрсөтүүчү тендемеси: $R=k(S)$, $\sigma=\sigma(S)$ түрүндө болот. Мында S жаанын узундугу).

НАТУРАЛДЫК САН (бүтүн терс сандар, алар 1, 2, 3, ..., n , ... удаалаштыгын түзөт).

НАТУРАЛДЫК ЛОГАРИФМ (негизин $e=2,71828...$ болгон логарифм).

САНДАРДЫН НАТУРАЛДЫК КАТАРЫ (б. а. 1, 2, 3, ..., n , ...).

ЖАЛПЫ ЧЕНДИ ТАБУУ

САНДАН ПРОЦЕНТ ТАБУУ

ЕВКЛИДДИН «БАШТАЛМАСЫ» (байыркы грек математиги Евклиддин эмгектери. Ал азыркы мектепте өтүлүүчү математикалардын негизин ичиге алат).

КООРДИНАТАЛАР БАШТАЛМАСЫ (координалар октору кесилишкен точка).

БУРЧТУН БАШТАЛГЫЧ ЖАГЫ (бурч, эки нур менен чектелген тегиздиктин бөлүгү катарында түзүлөт дагы, аны ченөө нурлардын бирөөнөн башталат).

БАШТАЛГЫЧ ТОЧКА, м.: ийри сызыктын башталгыч точкасы.

БАШТАПКЫ ФАЗА

НАЧАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ
НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

НЕАБЕЛЕВА ГРУППА
НЕАБСОЛЮТНАЯ СХОДИМОСТЬ

НЕАРХИМЕДОВА СИСТЕМА ЧИСЕЛ

НЕБЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ СЛУЧАИ
НЕГЛАВНАЯ ДИОГОНАЛЬ

БАШТАЛГЫЧ ФУНКЦИЯ
ТОЧКАНЫН БАШТАПКЫ АБАЛЫ (орду).
БАШТАПКЫ АБАЛ
БАШТАПКЫ ШАРТТАР

(дифференциалык тендеме берилсе, анын чыгарылыштарынын арасынан кандайдыр бир баштапкы шарттарды канаттандырган чыгарылышын бөлүп алуу үчүн берилген шарт).

ЧИЙМЕ ГЕОМЕТРИЯСЫ (нерселердин мейкиндиктик формаларын жана аларга туура келүүчү геометриялык закон ченемдүүлүктөрүн тегиздикке чагылдыруунун негизинде үйрөтүүчү геометриянын бөлүгү).

АБЕЛДИК ЭМЕС ГРУППА
АБСОЛЮТТУК ЭМЕС ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК, ШАРТТУУ ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК (эгерде берилген сандык катардын өзү жыйналуучу болуп, анын мүчөлөрүнүн абсолюттук чоңдуктарынан түзүлгөн катар жыйналбоочу болсо, анда берилген катар абсолюттук эмес жыйналуучу же шарттуу жыйналуучу делет).

САНДАРДЫН АРХИМЕДИК ЭМЕС СИСТЕМАСЫ

ШАРТ ТҮЗБӨӨЧҮ УЧУРЛАР

БАШКЫ ЭМЕС ДИОГОНАЛ, м.: аныктагычтын башкы эмес диагоналы эки башкы диагоналдарына параллель болгон ар кан-

НЕГОЛОНОМНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

НЕДЕЗАРГОВА ГЕОМЕТРИЯ

НЕДЕЛИМЫЙ

«НЕДЕЛИМЫЙ МЕТОД»

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ

НЕДОСТАТОК

НЕДОСТАЮЩИЕ МНОЖИТЕЛИ

НЕЕВКЛИДОВЫ ГЕОМЕТРИИ

НЕИЗМЕРИМЫЕ ОТРЕЗКИ

НЕЗАВИСИМОЕ РЕШЕНИЕ

дай диагональ болушат.

ГОЛОНОМСУЗ ГЕОМЕТРИЯ (Евклиддик мейкиндикте ПФАФФТын тендемеси менен байланышкан образдарды үйрөтүүчү дифференциалдык геометрия бөлүгү).

ДЕЗАРГДЫК ЭМЕС ГЕОМЕТРИЯ (Евклиддик эмес геометриянын бир түрү. Анда Дезаргдын гомологиялык үч бурчтуктар жөнүндөгү божомолдоосу аткарылбайт).

БӨЛҮНБӨӨЧҮ (сан же көп мүчө).

«БӨЛҮНБӨӨЧҮЛӨР» МЕТОДУ (чексиз кичине чоңдуктардын теориясына негиз болгон метод).

ТЕНДЕМЕЛЕРДИН АНЫКТАЛБАГАН СИСТЕМАСЫ

КЕМЧИЛИК, ЖЕТИШПЕГЕНДИК

ЖЕТИШПӨӨЧҮ КӨБӨЙТҮҮЧҮЛӨР

ЕВКЛИДДИК ЭМЕС ГЕОМЕТРИЯЛАР (Евклиддин геометриясынан айрымаланган ар кандай геометриялык система).

ЧЕНЕЛБӨӨЧҮ, ӨЛЧӨНБӨӨЧҮ КЕСИНДИЛЕР (кесиндилердин узундуктарынын катышы алынган бирдикте, иррационалдык сан менен туюнтулушу).

КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС ЧЫГАРЫЛЫШ (дифференциалдык тендемелердин берилген кесиндидеги эки чыгарылыштарынын каты-

НЕЗАВИСИМОСТЬ СИСТЕМЫ АКСИОМ

НЕЗАВИСИМЫЕ УРАВНЕНИЯ

НЕЗАВИСИМЫЕ ФОРМЫ

НЕЗАМКНУТЫЙ КОНТУР

НЕИЗВЕСТНОЕ ЧИСЛО
НЕИЗМЕРИМЫЕ МНОЖЕСТВА
НЕИНТЕГРИРУЕМАЯ СИСТЕМА

НЕИНТЕГРИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ

шы турактуу санды бербесе, анда алар каралган кесиндиде өз ара сызыктуу көз каранды болушпайт). АКСИОМАЛАР СИСТЕМАСЫНЫН КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕСИГИ (кандайдыр B_m ($m=1, 2, \dots, n$) аксиомалар системасы берилсе анын ар кандай аксиомасынын экинчи бир аксиомасынан келип чыкпасын түшүндүрөт. Ал аксиомалар системасынын эң аз санда түзүлүү зарылдыгын берет).

КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС ТЕНДЕМЕЛЕР (берилген $f(x, y)=0$ жана $\varphi(x, y)=0$ эки белгисиз бар системанын берилген областа көз каранды эмес болушу үчүн. Якобинин аныктагычы $D(f, \varphi) : D(x, y) \neq 0$ шарттын (аткарышы керек).

КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС ФОРМАЛАР

ТУЮКТАЛБАГАН КОНТУР (андай контурда жаткан точкалар көптүккө тийиштүү болбойт).

БЕЛГИСИЗ САН
ЧЕНЕЛБӨӨЧҮ КӨПТҮКТӨР

ИНТЕГРАЛДАНБООЧУ СИСТЕМА (чыгарылышын табууга мүмкүн болбогон дифференциалдык тендемелердин системасы).

ИНТЕГРАЛДАНБООЧУ ФУНКЦИЯ, м.: тунгуч функциясын элементардык функциялардын чектүү

НЕИТРАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ
НЕКВАДРИРУЕМАЯ
ФУНКЦИЯ

НЕКОММУТАТИВНОЕ
ПОЛЕ
НЕМОТИНДЕКС
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
НЕОБХОДИМЫЙ ПРИЗНАК
СХОДИМОСТИ
НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВЕЛИЧИНА

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЛИНИЯ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ОБЛАСТЬ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
НЕОДИНАКОВО НАПРАВЛЕННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
НЕОДНОРОДНОЕ УРАВНЕНИЕ

НЕОДНОРОДНЫЙ МНОГОЧЛЕН
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ЗАДАЧА

комбинациясы түрүндө
көрсөтүүгө мүмкүн болбогон
интегралдын астындагы функция

КАЛЫС ИДЕАЛ
КВАДРАТТАЛБООЧУ
ФУНКЦИЯ, интегралдан-
боочу функция
КОММУТАТИВДҮҮ ЭМЕС
ТАЛАА
АТСЫЗ ИНДЕКС
ЗАРЫЛ ШАРТ

ЖЫЙНАЛУУЧУЛУКТУН
ЗАРЫЛ ШАРТЫ
ЧЕКТЕЛБЕГЕН ЧОНДУК
(өзгөрүү процессинде аб-
солюттук чондугу ар кан-
дай чон оң сандан чоң бо-
ло алган өзгөрүлмө чоң-
дук).

ЧЕКТЕЛБЕГЕН СЫЗЫК
же ЧЕКСИЗ СОЗУЛГАН
СЫЗЫК

ЧЕКТЕЛБЕГЕН ОБЛАСТЬ,
м.: тегиздикте борбору
координаталар башталма-
сында жатып, радиусу
каалагандай чоң болгон
тегеректин ичинде жаткы-
дай кылып чектөөгө мүм-
күн болбогон область

ЧЕКТЕЛБЕГЕН УДАА-
ЛАШТЫК
БИРДЕЙ БАГЫТТАЛБА-
ГАН ПАРАЛЛЕЛЬ
БИР ТЕКТҮҮ ЭМЕС ТЕН-
ДЕМЕ (бош мүчөсү нөлгө
барабар болбогон тенде-
ме).

БИР ТЕКТҮҮ ЭМЕС КӨП
МҮЧӨ
АНЫКТАЛБАГАН МАСЕ-
ЛЕ (маселенин шарттары-
нын саны белгисиздердин

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ КВАД-
РАТИЧНАЯ ФОРМА
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВЫ-
РАЖЕНИЕ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ
УРАВНЕНИЯ

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДИО-
ФАНТОВ АНАЛИЗ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ИНТЕГРАЛ

НЕОРИЕНТИРУЕМАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ

НЕОРИЕНТИРУЕМОСТЬ

НЕОСОБЕННАЯ МАТРИ-
ЦА

НЕОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
ФОРМА
НЕПЕРА ПАЛОЧКИ

санынан аз болсо, анда
маселе аныкталбаган бо-
лот).

АНЫКТАЛБАГАН КВАД-
РАТТЫК ФОРМА

АНЫКТАЛБАГАН ТУЮНТ-
МА, м.: пределдер теория-
сындагы сумманын, көбөй-
түндүнүн, бөлчөктүн жана
даражанын пределдери
жөнүндөгү теоремаларды
пайдаланып, чечүүгө мүм-
күн болбогон $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ ж. б.

түрүндөгү туюнтмалар.

АНЫКТАЛБАГАНДЫК,
АНЫКСЫЗДЫК

АНЫКТАЛБАГАН ТЕНДЕ-
МЕЛЕР (тендеменин са-
нына караганда белгисиз-
дери көп болгон тендеме-
лер системасы).

ДИОФАНТТЫН АНЫК-
ТАЛБАГАН АНАЛИЗИ
АНЫКТАЛБАГАН ИНТЕГ-
РАЛ (интегралдын алдын-
дагы берилген функция-
нын туңгуч функциясынын
жалпы туюнтулушу).

ОРИЕНТИРЛЕНБЕГЕН
БЕТ (беттин чегин кыды-
рып чыгуу белгилүү бир
багыт менен байланыш-
поосу).

ОРИЕНТИРЛЕНБӨӨЧҮ-
ЛҮК, ориентирленбестик
ӨЗГӨЧӨ ЭМЕС МАТРИЦА
(аныктагычы нөлгө бара-
бар болбогон квадраттык
матрица).

ТЕРС ЭМЕС ФОРМА

НЕПЕРДИН ТАЯКЧАЛА-
РЫ (көп маанилүү сан.

НЕПЕРОВО ЧИСЛО'

НЕПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ
ИНТЕРВАЛЫ

НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ
МНОЖЕСТВА

НЕПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ДРОБЬ

НЕПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

НЕПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ЦЕПЬ

НЕПОДВИЖНАЯ ОСОБАЯ ТОЧКА

НЕПОДВИЖНАЯ СИСТЕМА
КООРДИНАТ

НЕПОДВИЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

НЕПОЛНАЯ ИНДУКЦИЯ

НЕПОЛНОЕ УРАВНЕНИЕ
НЕПОЛНЫЕ ЧАСТНЫЕ

НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС

дарды көбөйтүүдө колдонулуучу жөнөкөй түзүлүш).

НЕПЕРДИН САНЫ ($e = 2,71828...$ чексиз ондук бөлчөк түрүндөгү трансценденттик сан).

ЖАБЫШПАГАН (өз ара кабатташпаган) ИНТЕРВАЛДАР

КЕСИЛИШПЕГЕН КӨПТҮКТӨР (жалпы элементтери болбогон көптүктөр).

МЕЗГИЛСИЗ БӨЛЧӨК

МЕЗГИЛСИЗ ФУНКЦИЯ

МЕЗГИЛСИЗ ЧЫНЖЫР (үздүксүздүк)

КОЗГОЛБОГОН ӨЗГӨЧӨ ТОЧКА

КООРДИНАТАЛАРДЫН
КОЗГОЛБОС СИСТЕМА-
СЫ

КОЗГОЛБОС ЭЛЕМЕНТ

ТОЛУК ЭМЕС ИНДУКЦИЯ (кандайдыр бир натуралдык сан менен байланышкан теорема; бүт натуралдык сандардын көптүгүндө эмес, анын кандайдыр бир туура бөлүгүндө орун алган индукция).

ТОЛУК ЭМЕС ТЕНДЕМЕ
ТОЛУК ЭМЕС ТИЙИНДИ-
ЛЕР (бир санды экинчисине бөлгөндө калдык нөлгө айланбаган учурдагы тийинди же эки сандын катышынын бүтүн бөлүгү).

ТОЛУК ЭМЕС КОМПЛЕКС (жыйынды).

НЕПОЛНЫЙ РЯД

НЕПРАВИЛЬНАЯ ДРОБЬ

НЕПРАВИЛНАЯ ТОЧКА

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МНОГО-
ГРАННИК

НЕПРЕРЫВНАЯ ДРОБЬ

НЕПРЕРЫВНАЯ ЛИНИЯ

НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОПОР-
ЦИЯ

НЕПРЕРЫВНАЯ ФУНК-
ЦИЯ

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ
НЕПРЕРЫВНОСТЬ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ В
СРЕДНЕМ
НЕПРЕРЫВНОСТЬ НА

ТОЛУК ЭМЕС КАТАР (чексиз катардын кээ бир мүчөлөрүн таштап койгондон пайда болгон катар).
БУРУШ БӨЛЧӨК (алымы бөлүмүнөн чоң болгон жөнөкөй бөлчөк).

ТУУРА ЭМЕС ТОЧКА (комплексстүү функциянын өзгөчө точкасы).

ТУУРА ЭМЕС КӨП ГРАН-
ДЫК (грандары өз ара барабар болгон көп грандык).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БӨЛЧӨК (функцияны же санды бөлчөктөрдүн чексиз удаалаштыгы аркылуу туунтуунун негизинде пайда болуучу бөлчөк).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ СЫЗЫК (үзүлтүксүз функциянын графиги, эч жерден үзүлбөгөн сызык).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ПРОПОР-
ЦИЯ (эки четки же эки ортоңку мүчөлөрү барабар болгон пропорция).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ФУНКЦИЯ (берилген точкада аргументтин чексиз кичине өсүндүсүнө, функциянын чексиз кичине өсүндүсүнүн туура келиши).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ УЛАНТУУ

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗДҮК (математикада өтө маанилүү түшүнүктөрдүн бири к. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ).

ОРТОЧО ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ-
ДУК
КЕСИНДИДЕГИ ҮЗГҮЛ-

ОТРЕЗКЕ

НЕПРЕРЫВНЫЕ ГРУППЫ

НЕПРЕРЫВНЫЙ АВТО-
МОРФИЗМ

НЕПРИВОДИМАЯ ЦЕПЬ

НЕПРИВОДИМОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ ГРУПП

НЕПРИВОДИМОЕ СРАВ-
НЕНИЕ

НЕПРИВОДИМОЕ УРАВ-
НЕНИЕ

НЕПРИВОДИМОСТЬ

НЕПРИВОДИМОСТЬ ПО
МОДУЛЮ
НЕПРИВОДИМЫЙ МНО-
ГОЧЛЕН

НЕПРИВОДИМЫЙ ИДЕАЛ

НЕПРИВОДИМЫЙ ХАРАК-
ТЕР

ТУКСУЗДУК (функция-
нын кесиндинин ар бир
точкасында үзгүлтүксүз
болушу).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ГРУППА-
ЛАР (группадагы алгеб-
ралык операциялар менен
бирдикте, пределге өтүү
операциясынын аныкта-
лышы).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АВТОМОР-
ФИЗМ

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ ЧЫН-
ЖЫР (үздүксүздүк).

ГРУППАНЫН КЕЛТИ-
РИЛБЕГЕН КӨРҮНҮШҮ
(ажыратылбоочу көрүнүш.
Ал группа группалардын
келтирилбөөчү көрүнүш-
төрүнүн суммасы түрүндө
ажырабайт).

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ СА-
ЛЫШТЫРУУ.

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ ТЕН-
ДЕМЕ (берилген талаада
көбөйтүүчүлөргө ажыра-
тууга мүмкүн болбогон ал-
гебралык тендеме).

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮЛҮК
(берилген көп мүчөнү, тен-
демени ж. б. берилген та-
лаада көбөйтүүчүгө ажы-
ратууга мүмкүн эместик).

МОДУЛЬ БОЮНЧА КЕЛ-
ТИРИЛБӨӨЧҮЛҮК

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ КӨП
МҮЧӨ (каралган талаада
төмөнкү даражадагы көп
мүчөлөрдүн көбөйтүндүлө-
рүнө ажырабай турган
көп мүчө).

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ ИДЕ-
АЛ

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ ХА-
РАКТЕР

НЕПРИВОДИМЫЙ ЦИКЛ
НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ
СИСТЕМЫ АКСИОМ

НЕРАВЕНСТВА ОДИНА-
КОВОГО СМЫСЛА

НЕРАВЕНСТВО

НЕРАВЕНСТВО ЧЕБЫШЕ-
ВА (КОШИ'-БУНЯКО'В-
СКОГО и др.)

НЕРАВНОВЕЛИКИЕ
ФИГУРЫ

НЕРАВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

НЕРАВНЫЕ УГЛЫ

НЕРАЗЛОЖИМАЯ ГРУППА

НЕРАЗЛОЖИМАЯ МАТ-
РИЦА

НЕРАЗЛОЖИМОЕ ЧИСЛО

НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ ФУНК-
ЦИИ

НЕРЕГУЛЯРНЫЙ ПРО-
ЦЕСС

НЕСВЯЗАННАЯ ОБЛАСТЬ

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮ ЦИКЛ
АСИОМАЛАР СИСТЕМА-
СЫНЫН КАРАМА-КАР-
ШЫСЫЗДЫГЫ

БИРДЕИ МААНИДЕГИ
БАРАБАРСЫЗДЫКТАР

(м.: $a > b$, $b < a$ же $c > d$, $d < c$
ж. б.).

БАРАБАРСЫЗДЫК (сан-
дардын же туюнтмалар-
дын арасында биринин
экинчисинен чоң же кичи-
не экендигин туюнтуучу
байланыш).

ЧЕБЫШЕВДИН (КОШИ-
БУНЯКОВСКИЙДИН
ж. б.) БАРАБАРСЫЗДЫ-
ГЫ

ТЕН ЧОНДУКТА ЭМЕС
ФИГУРАЛАР

БАРАБАР ЭМЕС ЧОНДУК-
ТАР

БАРАБАР ЭМЕС БУРЧТАР
АЖЫРАТЫЛБООЧУ ГРУП-
ПА (келтирилбөөчү груп-
па).

АЖЫРАТЫЛБООЧУ МАТ-
РИЦА

АЖЫРАТЫЛБООЧУ САН
(жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө
ажырабоочу сан, м.: 5, 19,
23, ж. б.).

ФУНКЦИЯНЫН РЕГУ-
ЛЯРДУУ ЭМЕСИГИ
(берилген точкада функ-
циянын Тейлордун ката-
рына ажырабастыгы).

РЕГУЛЯРДУУ ЭМЕС ПРО-
ЦЕСС

БАЙЛАНЫШСЫЗ ОБ-
ЛАСТЬ (ар кандай эки
точкасын бириктирген ий-
ри сызыктын бардык точ-
калары областка тийиш.

НЕСВЯ'ЗНАЯ ЦЕПЬ

НЕСО'БСТВЕННАЯ ОРТО-
ГОНА'ЛЬНАЯ МАТРИЦА
НЕСО'БСТВЕННАЯ ПЛО'С-
КОСТЬ

НЕСО'БСТВЕННАЯ НОРМА
НЕСО'БСТВЕННАЯ ТО'ЧКА

НЕСО'БСТВЕННОЕ ДВИ'-
ЖЕНИЕ

НЕСО'БСТВЕННОЕ МНО'-
ЖЕСТВО

НЕСО'БСТВЕННЫЕ ДЕЛИ'-
ТЕЛИ

НЕСО'БСТВЕННЫЕ ИНТЕГ-
РА'ЛЫ

НЕСО'БСТВЕННЫЙ ИДЕ'АЛ

НЕСО'БСТВЕННЫЙ

ЭКСТРЕ'МУМ
НЕСО'БСТВЕННЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ

НЕСОВЕРШЕ'ННОЕ МНО'-
ЖЕСТВО

НЕСОВЕРШЕ'ННОЕ ПО'ЛЕ
НЕСОВЕРШЕ'ННОЕ ЧИС-
ЛО'

НЕСОВМЕСТИ'МОЕ УРАВ-
НЕ'НИЕ
НЕСОВМЕСТИ'МЫЕ СО-
БЫ'ТИЯ

ТУУ боло албаган об-
ласть).

БАЙЛАНЫШСЫЗ ЧЫН.
ЖЫР

ӨЗДҮК ЭМЕС ОРТОГО-
НАЛДУУ МАТРИЦА
ӨЗДҮК ЭМЕС ТЕГИЗДИК

ӨЗДҮК ЭМЕС НОРМА
ӨЗДҮК ЭМЕС ТОЧКА (чек-
сиз алыста жаткан точка).
ӨЗДҮК ЭМЕС КЫЙМЫЛ

ӨЗДҮК ЭМЕС КӨПТҮК

ӨЗДҮК ЭМЕС БӨЛҮҮЧҮ-
ЛӨР

ӨЗДҮК ЭМЕС ИНТЕГРАЛ-
ДАР (чектелген функция-
дан чексиз узун интервал-
да алынган же интеграл-
доонун чектүү кесиндисин-
де чексизге умтулуучу
функциядан алына турган
аныкталган интеграл).

ӨЗДҮК ЭМЕС ИДЕАЛ

ӨЗДҮК ЭМЕС ЭКСТРЕ-
МУМ

ӨЗДҮК ЭМЕС ЭЛЕМЕНТ
(Евклиддик мейкиндикте
чексиз алыс жаткан точка,
тегиздик ж. б.).

ЖЕТИЛБЕГЕН КӨПТҮК
(жетилбеген көптүккө тес-
кери түшүнүк, к. СОВЕР-
ШЕННОЕ МНОЖЕСТ-
ВО).

ЖЕТИЛБЕГЕН ТАЛАА
ЖЕТИЛБЕГЕН САН

БИРДИКТЕ АТКАРЫЛБА-
ГАН ТЕНДЕМЕ
БИРГЕ АТКАРЫЛБАГАН
ОКУЯЛАР

НЕСОВМЕСТИ'МЫЕ ЯВЛЕ'-
НИЯ
НЕСОИЗМЕРИ'МОСТЬ

НЕСОИЗМЕРИ'МЫЕ ВЕЛИ-
ЧИ'НЫ
НЕСОКРАТИ'МАЯ ДРОБЬ

НЕСТАЦИОНА'РНАЯ ЗА-
ДАЧА

НЕСТОХАСТИ'ЧЕСКАЯ
ВЕЛИЧИНА'
НЕСУЩЕ'СТВЕННЫЙ МИ-
НИМУМ
НЕТО'ЧНОСТЬ

НЕЧЕ'ТНАЯ ПОДСТА-
НОВКА
НЕЧЕ'ТНАЯ ИЗОМЕТРИЯ
НЕЧЕ'ТНАЯ ФУНКЦИЯ

НЕЧЕ'ТНОЕ КО'МПЛЕКС-
НОЕ ЧИСЛО'
НЕЧЕ'ТНОЕ СОВЕРШЕ'Н-
НОЕ ЧИСЛО'
НЕЧЕ'ТНОЕ ЧИСЛО'
НЕУСТО'ЙЧИВОЕ РЕШЕ'-
НИЕ
НЕЦЕНТРА'ЛЬНЫЙ МО-
МЕНТ

БИРГЕ АТКАРЫЛБАГАН
КУБУЛУШТАР
ӨЛЧӨМДӨШСҮЗДҮК, ЧЕ-
НЕМДЕШСИЗДИК (бир
аттуу эки чоңдуктардын
же кесиндилердин катышы
иррационалдык санды бе-
риши).

ЖАЛПЫ ЧЕКСИЗ (өлчөм-
сүз) ЧОНДУКТАР
КЫСКАРТЫЛБАС БӨЛ-
ЧӨК (алымы менен бөлү-
мү өз ара жөнөкөй сан
болгон бөлчөк).

СТАЦИОНАРДУУ ЭМЕС
МАСЕЛЕ (убакыттан көз
каранды болгон физика-
лык мааниси бар маселе).
СТОХАСТИКАЛЫК ЭМЕС
ЧОНДУК

ӨЗГӨЧӨ ЭМЕС МИНИ-
МУМ

ТАК ЭМЕСТИК, ТАКСЫЗ-
ДЫК (жакындаштырылып
алгандык).

ТАК ОРУН АЛМАШТЫ-
РУУ

ТАК ИЗОМЕТРИЯ
ТАК ФУНКЦИЯ (аргумент-
тин маанисин карама-кар-
шы багытка өзгөртсөк, ага
туура келген функция да-
гы маанисин карама-кар-
шы багытка өзгөртсө, ан-
да функция так болот б. а.
 $f(x) = -f(-x)$).

ТАК КОМПЛЕКСТҮҮ САН

ЖЕТИЛГЕН ТАК САН

ТАК САН
ТУРУКТУУ ЭМЕС ЧЫГА-
РЫЛЫШ
БОРБОРДУК ЭМЕС МО-
МЕНТ

НЕЭФФЕКТИВНЫЙ МИ-
НИМУМ
НЕЯВНАЯ ФУНКЦИЯ

НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ
НИЖНЯЯ ГРАНИЦА

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ
НИЖНЯЯ ГРАНЬ

НИЗШИЙ ЧЛЕН
НИЛЬПОТЕНТНОЕ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЕ
НИЛЬПОТЕНТНОЕ ОТОБ-
РАЖЕНИЕ
НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ДВУХ-
СТОРОННИЙ ИДЕАЛ
НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ
НИСХОДЯЩИЕ СТЕПЕНИ
н-МЕРНОЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО
НОМОГРАММА

ЭФФЕКТУУ ЭМЕС МИНИ-
МУМ
АЙКЫН ЭМЕС ФУНКЦИЯ
(көз каранды өзгөрмөлүү
чондукка карата чечилбес-
тен аргумент менен функ-
циянын байланышы ар кан-
дай тендеме аркылуу бе-
рилген функция, м.:
 $ax^2+cy=0$).
ТӨМӨНКҮ НЕГИЗ, м.: пи-
рамиданын, цилиндрдин
ж. б. фигуранын төмөнкү
негизи.
ТӨМӨНКҮ ПРЕДЕЛ
ТӨМӨНКҮ ЧЕК, м.: $\{x\}$ сан-
дын көптүгү берилип, анын
ар кандай мүчөсү үчүн
 $t \leq x$ барабарсыздыгы
орундалса, анда t саны тө-
мөнкү чек болот.
Оң ТАМЫРЛАРДЫН ТӨ-
МӨНКҮ ЧЕГИ
ТӨМӨНКҮ ГРАНЬ, м.: $\{x\}$
сандын көптүгүнүн ар кан-
дай элементи үчүн $t < x$
аткарылса, анда t саны
 $\{x\}$ көптүгүнүн төмөнкү
граны болот.
Эң ТӨМӨНКҮ МҮЧӨ
НИЛЬПОТЕНТТҮҮ ӨЗГӨР-
ТҮП ТҮЗҮҮ
НИЛЬПОТЕНТТҮҮ ЧА-
ГЫЛДЫРУУ
НИЛЬПОТЕНТТИК ЭКИ
ЖАКТУУ ИДЕАЛ
НИЛЬПОТЕНТТИК ЭЛЕ-
МЕНТ
ТӨМӨНДӨӨЧҮ ДАРАЖА-
ЛАР
н-ӨЛЧӨМДҮҮ МЕЙКИН-
ДИК
НОМОГРАММА (функция-
лык көз карандылыктын

НОМОГРАММА УРАВНЕ-
НИЙ
НОМОГРАФИЯ

НОНИУС

НОРМА

НОРМА АЛГЕБРАИЧЕ-
СКОГО ЧИСЛА
НОРМА ДИВИЗОРА
НОРМА ИДЕАЛА
НОРМА КВАТЕРНИОНА

НОРМА МАТРИЦЫ
НОРМА ОПЕРАТОРА

НОРМА ОТОБРАЖЕНИЯ
НОРМА ФУНКЦИОНАЛА

атайын жол менен берил-
ген чиймеси).
ТЕНДЕМЕНИН НОМО-
ГРАММАСЫ
НОМОГРАФИЯ (номограм-
маларды түзүүнүн методу-
нун практикасын жана тео-
риясын бириктирген мате-
матиканын бөлүгү).
НОНИУС (өлчөө куралдар-
дагы негизги шкала-
нын бөлчөктүк үлүштөрүн
аныктоого пайдалануучу
жардамчы шкала).
НОРМА (сандын абсолюттук
чондугун жалпылоочу ма-
тематикалык түшүнүк).
АЛГЕБРАЛЫК САНДЫН
НОРМАСЫ
ДИВИЗОРДУН НОРМАСЫ
ИДЕАЛДЫН НОРМАСЫ
КВАТЕРНИОНДУН НОР-
МАСЫ ($\alpha = a + bi + cj + dk$
кватернионунун нормасы
деп, $\|\alpha\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$
ты түшүнөбүз. Мында $a, b,$
 c жана d лар анык сандар,
 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$).
МАТРИЦАНЫН НОРМАСЫ
ОПЕРАТОРДУН НОРМА-
СЫ (кандайдыр бир сы-
зыктуу A оператору сызык-
туу нормаланган R мей-
киндикте аныкталса, анда
 A нын бирдик x векторуна
болгон көбөйтүндүсүнүн
жогорку так гранын
 $\|Ax\| = \sup |Ax|$
 $\|x\| \leq 1$
берилген A операторунун
нормасы болот).
ЧАГЫЛДЫРУУНУН НОР-
МАСЫ
ФУНКЦИОНАЛДЫН НОР-
МАСЫ

НОРМАЛИЗАТОР ПОД-
ГРУППЫ
НОРМАЛИЗАТОР ЭЛЕМЕН-
ТА
НОРМАЛИЗОВАННОЕ ОТ-
КЛОНЕНИЕ
НОРМАЛЬ

НОРМАЛЬ КРИВОЙ

НОРМАЛЬНАЯ ВАРИА-
ЦИЯ
НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА
МАТРИЦЫ

НОРМАЛЬНАЯ КРИВИЗ-
НА КРИВОЙ
НОРМАЛЬНАЯ ПРОИЗ-
ВОДНАЯ

НОРМАЛЬНАЯ РЕГРЕС-
СИЯ
НОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА

НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА
УРАВНЕНИЙ

ГРУППАНЫН БӨЛҮГҮНҮН
НОРМАЛИЗАТОРУ
ЭЛЕМЕНТТИН НОРМАЛИ-
ЗАТОРУ
НОРМАЛИЗАЦИЯЛАНГАН
КЫЙШАЮУ

НОРМАЛЬ (беттин берилген
точкасынан, ошол точкада
бетке жүргүзүлгөн жаны-
ма тегиздикке перпендику-
ляр болуп өткөн түз сы-
зык).

ИЙРИ СЫЗЫККА ЖҮРГҮ-
ЗҮЛГӨН НОРМАЛЬ (ий-
ри сызыктын берилген точ-
касындагы жаныма сызы-
гына перпендикулярдуу бо-
луп, ийри сызыкты кесип
өткөн түз сызык).

НОРМАЛДУУ ВАРИАЦИЯ

МАТРИЦАНЫН НОРМАЛ-
ДЫК ФОРМАСЫ (мат-
рицанын өзгөчө түрү).

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН НОР-
МАЛДУУ ИЙРИЛИГИ

НОРМАЛДУУ ТУУНДУ
(бетте берилген функция-
нын, берилген точкада,
нормалдын багыты боюн-
ча алынган туундусу).

НОРМАЛДУУ РЕГРЕС-
СИЯ

НОРМАЛДУУ СИСТЕМА
(дифференциалык тенде-
мелер системасынын жо-
горку тартиптеги туунду-
ларына салыштырмалуу
чечилиши, м.:

$$\frac{dy_i}{dx} = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

ТЕНДЕМЕНИН НОРМАЛ-
ДУУ ФОРМАСЫ

НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА
КВАДРАТИЧНОЙ ФОР-
МЫ
НОРМАЛЬНОЕ ПОЛЕ
НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНО-
СТЕЙ

НОРМАЛЬНЫЕ КООРДИ-
НАТЫ

НОРМАЛЬНЫЕ СЕМЕИ-
СТВА

НОРМАЛЬНЫЕ УРАВНЕ-
НИЯ

НОРМАЛЬНЫЙ АВТОМОР-
ФИЗМ

НОРМАЛЬНЫЙ ВИД

НОРМАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ ДЕЛИ-
ТЕЛЬ

НОРМИРОВАНИЕ

НОРМИРОВАННАЯ КРИ-
ВАЯ

НОРМИРОВАННАЯ МЕТРА

КВАДРАТТЫК ФОРМА-
НЫН НОРМАЛДУУ
ФОРМАСЫ
НОРМАЛДУУ ТАЛАА
ЫКТЫМАЛДЫКТАРДЫН
НОРМАЛДУУ БӨЛҮНҮ-
ШҮ (ыктымалдык тео-
риясында ыктымалдыктын
бөлүнүшү $P(x) =$

$$= c \exp\left\{\frac{-(x-a)^2}{4\sigma^2}\right\}$$

законуна баш иет. Мында
 c, a, σ — турактуу пара-
метрлер).

НОРМАЛДЫК КООРДИ-
НАТАЛАР (механикада
жана физикада кезигүүчү
жалпыланган координа-
талар).

НОРМАЛДЫК ТҮРКҮМ-
ДӨР (аналитикалык
функциялардын көптүгү).

НОРМАЛДЫК ТЕНДЕМЕ-
ЛЕР (чыгарылыштары-
нын жакындаштырган
маанилери, эң кичине
квадраттар способу (жолу)
менен бааланган кандай-
дыр тендемелердин систе-
масы).

НОРМАЛДУУ АВТОМОР-
ФИЗМ

НОРМАЛДУУ ТҮР (көрү-
нүш)

НОРМАЛДЫК ВЫЧЕТ
НОРМАЛДЫК БӨЛҮҮЧҮ

НОРМАЛОО, нормага кел-
тирүү

НОРМАЛАНГАН ИЙРИ
СЫЗЫК (ийри сызыкты
туюнтуучу функция нор-
мага келтирилген болот).
НОРМАЛАНГАН ЧЕН

НОРМИ'РОВАННОЕ ОТ-
КЛОНЕ'НИЕ

НОРМИ'РОВАННОЕ ПРО-
СТРАНСТВО

НОРМИ'РОВАННОЕ КОЛЬ-
ЦО'

НОРМИ'РОВАННЫЙ ВЕК-
ТОР

НОРМИ'РОВАННЫЙ
ФУНКЦИОНА'Л

НОРМИ'РУЮЩИЙ МНО'-
ЖИТЕЛЬ

НОСИ'ТЕЛЬ ШКАЛЫ'
НУЛЕВА'Я АЛГЕБРА
НУЛЕВА'Я МАТРИЦА

НУЛЕВО'Е РЕШЕ'НИЕ
НУЛЕВО'И АФФИНО'Р
НУЛЕВО'И ПОКАЗА'ТЕЛЬ
НУЛЕВО'И (ПУСТО'И)
КЛАСС

НУЛИ' СО'БСТВЕННЫХ
ФУ'НКЦИЙ
НУЛИ' ФУ'НКЦИИ

НОРМАЛАНГАН КЫЙ-
ШАЮУ (нормага келти-
рилген кыйшаюу).

НОРМАЛАНГАН МЕЙ-
КИНДИК (В мейкиндиги-
нин кандайсыр и элемен-
тине терс эмес анык сан
 $\|u\|$ туура келип $\|au\| =$
 $= |a| \|u\|$, $\|u+v\| \leq \|u\| +$
 $+ \|v\|$ катыштары орун
алат. $\|u-v\| = 0$ качан ка-
на $u=v$ болгондо аткары-
лат. Мында $v \in B$, а —
анык сан).

НОРМАЛАНГАН, нормага
келтирилген АЛКАК
(функционалдык анализ-
деги маанилүү түшүнүк).

НОРМАЛАНГАН ВЕКТОР,
НОРМАГА КЕЛТИРИЛ-
ГЕН ВЕКТОР

НОРМАЛАНГАН, НОРМА-
ГА КЕЛТИРИЛГЕН
ФУНКЦИОНАЛ

НОРМАЛДООЧУ КӨБӨЙ-
ТҮҮЧҮ, м.: түз сызыктын
тын жалпы теңдемесин
нормага келтирүүчү ту-
рактуу көбөйтүүчү.

ШКАЛАНЫН ТЫШЫМАЛЫ
НӨЛДҮК АЛГЕБРА
НӨЛДҮК МАТРИЦА (бар-
дык элементтери нөлдөн
турган матрица).

НӨЛДҮК ЧЫГАРЫЛЫШ
НӨЛДҮК АФФИНОР
НӨЛДҮК КӨРСӨТКҮЧ
НӨЛДҮК (БОШ) КЛАСС

ӨЗДҮК ФУНКЦИЯЛАР-
ДЫН НӨЛДӨРҮ
ФУНКЦИЯЛАРДЫН НӨЛ-
ДӨРҮ (берилген функция-
ны нөлгө айландырган ар-
гументтин маанилери).

НУЛЬ

НУЛЬ-МНО'ЖЕСТВО

НУЛЬ ПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ

НУЛЬ-ГРУППА

НУЛЬМЕ'РНАЯ ТОПОЛО-
ГИ'ЧЕСКАЯ ГРУППА

НУЛЬМЕ'РНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО

НУЛЬМЕ'РНЫЙ ИДЕА'Л

НУЛЬМЕ'РНЫЙ КО'МП-
ЛЕКС

НУЛЬМЕ'РНЫЙ ЦИКЛ

НУЛЬМЕ'РНЫЙ СИ'МП-
ЛЕКС

НУМЕРА'ЦИЯ

НУМЕРА'ЦИЯ ПИ'СЬМЕН-
НАЯ

НУМЕРА'ЦИЯ ПОЗИЦИОН-
НАЯ

НЬЮТОНА ФО'РМУЛА

ОБВО'Д ЭЛЛИПСА

ОБЕЛИ'СК

О'БЛАСТЬ

18° 1624

НӨЛ (ар кандай сан менен
кошкондо, сандын чоңду-
гун өзгөртпөөчү сан).

НӨЛ КӨПТҮК (бир дагы
элементи болбогон бош
көптүк).

НӨЛ УДААЛАШТЫК (жа-
лаң нөлдөн турган сан
удаалаштыгы).

НӨЛ-ГРУППА

НӨЛ ӨЛЧӨМДҮҮ ТОПО-

ЛОГИЯЛЫК ГРУППА

НӨЛ ӨЛЧӨМДҮҮ МЕЙ-
КИНДИК

НӨЛ ӨЛЧӨМДҮҮ ИДЕАЛ

НӨЛ ӨЛЧӨМДҮҮ КОМП-
ЛЕКС

НӨЛ ӨЛЧӨМДҮҮ ЦИКЛ

НӨЛ ӨЛЧӨМДҮҮ СИМП-
ЛЕКС

НОМЕРЛӨӨ (сандарды
атоонун жана белгилөө-
нүн ыктары).

ЖАЗЫП НОМЕРЛӨӨ

ПОЗИЦИЯЛЫК НОМЕР-
ЛӨӨ

НЬЮТОНДУН ФОРМУЛА-
СЫ (аныкталган интеграл-
ды тунгуч функциянын
маанилери аркылуу туюн-
туучу формула).

О

ЭЛЛИПСТИН АИЛАНА-
СЫ (курчоосу).

ОБЕЛИСК (негиздери па-
раллель тик бурчтук бо-
луп, карама-каршы каптал
грандары негизине бирдей
бурч менен жантайып,
жалпы точкага ээ болбо-
гон кесилген пирамида).

ОБЛАСТЬ (м.: n өлчөмдүү
Евклиддин мейкиндигинде

О'БЛАСТЬ ВЛИЯ'НИЯ
(ИЛИ ДЕ'ЙСТВИЯ)
О'БЛАСТЬ ЗАДА'НИЯ
ФУ'НКЦИИ

О'БЛАСТЬ ИЗМЕНЕ'НИЯ

О'БЛАСТЬ ИНТЕГРАЦИИ
О'БЛАСТЬ ОДНОЛИ'СТНО-
СТИ

О'БЛАСТЬ ОДНОСВЯ'ЗНАЯ

О'БЛАСТЬ СУЩЕСТВОВА'-
НИЯ ФУ'НКЦИИ

О'БЛАСТЬ СХОДИ'МОСТИ

О'БЛАСТЬ ЦЕ'ЛЬНОСТИ

ОБОБЩЕ'НИЕ

точкалардын көптүгү жа-
лаң ички точкалардан ту-
руп, ар кандай эки точка-
сын границасын кесип өт-
пөгөн ийри сызык менен
бириктиргенде, ал ийри
сызыктын точкалары дагы
көптүккө тийиштуу болсо,
анда байланыштуу точка-
лардын андай көптүгү об-
ластты берет).

ТААСИР, АРАКЕТ ЭТҮҮ
ОБЛАСТЫ

ФУНКЦИЯНЫН БЕРИ-
ЛИШ ОБЛАСТЫ (функ-
ция аныкталган аргумент-
тин маанилеринин көптүгү).
ӨЗГӨРҮҮ ОБЛАСТЫ (м.:
функциянын өзгөрүү об-
ласты ж. б.).

ИНТЕГРАЛДОО ОБЛАСТЫ
БИР БАРАКТУУЛУК ОБ-
ЛАСТЫ (көп маанилүү
функциянын бир маани-
лүүлүгүн сактаган облас-
ты).

БИР БАЙЛАНЫШТУУ
ОБЛАСТЬ (бир эле туюк
контур менен чектелген те-
гиздиктин бөлүгү. Бүт те-
гиздик дагы бир байла-
ныштуу область болот).

ФУНКЦИЯНЫН АНЫК-
ТАЛГАН ОБЛАСТЫ
(функциянын жашоо обл.).

ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК ОБ-
ЛАСТЫ (функционалдык
катар жыйнала турган өз-
гөрүлмө чоңдуктардын
маанилеринин көптүгү).

ТУТАШТЫК ОБЛАСТЫ,
БҮТҮНДҮК ОБЛАСТЫ
ЖАЛПЫЛОО, КЕНИТҮҮ
(тигил же бул математи-

ОБОБЩЕ'ННАЯ ДИВЕР-
ГЕНЦИЯ

ОБОБЩЕ'ННАЯ ДИСПЕ'Р-
ЦИЯ

ОБОБЩЕ'ННАЯ МЕ'РА

ОБОБЩЕ'ННАЯ ПРОЕК-
ТИ'ВНАЯ ПЛО'СКОСТЬ

ОБОБЩЕ'ННАЯ ФУ'НКЦИЯ

ОБОБЩЕ'ННОЕ АЛГЕБ-
РАИ'ЧЕСКОЕ ДОПОЛ-
НЕНИЕ

ОБОБЩЕ'ННОЕ УРАВНЕ'-
НИЕ

ОБОБЩЕ'ННЫЕ КООРДИ-
НАТЫ

ОБОБЩЕ'ННЫЙ ИНТЕГ-
РА'Л

ОБОБЩЕ'ННЫЙ ОПЕРА'-
ТОР

ОБОБЩЕ'ННЫЙ ПОТЕН-
ЦИА'Л

ОБОБЩЕ'ННЫЙ ПРИ'Н-
ЦИП СИММЕ'ТРИИ

ОБОЛО'ЧКА ИДЕА'ЛА

ОБРАБО'ТКА НАБЛЮДЕ'-
НИЙ

калык түшүнүктү кенени-
рээк түшүнүк менен ал-
маштыруу).

ЖАЛПЫЛАНГАН ДИВЕР-
ГЕНЦИЯ

ЖАЛПЫЛАНГАН ДИС-
ПЕРЦИЯ

ЖАЛПЫЛАНГАН ЧЕН

ЖАЛПЫЛАНГАН ПРОЕК-
ТИВДУУ ТЕГИЗДИК

ЖАЛПЫЛАНГАН ФУНК-
ЦИЯ (жогорку математи-

канын тармактарынын би-
рөө. Ал функциянын клас-
сикалык түшүнүгүн жал-
пылайт).

ЖАЛПЫЛАНГАН АЛГЕБ-
РАЛЫК ТОЛУКТООЧ

ЖАЛПЫЛАНГАН ТЕНДЕ-
МЕ

ЖАЛПЫЛАНГАН КООР-
ДИНАТАЛАР

ЖАЛПЫЛАНГАН ИНТЕГ-
РАЛ (үзгүлтүксүз функ-

циянын чексиз узун интер-
валдагы интегралы же

чектүү кесиндидеги точка-
да аныксыздыкка умтулга

функциянын интегралы).

ЖАЛПЫЛАНГАН ОПЕРА-
ТОР

ЖАЛПЫЛАНГАН ПОТЕН-
ЦИАЛ

СИММЕТРИЯНЫН ЖАЛ-
ПЫЛАНГАН ПРИНЦИПИ

ИДЕАЛДЫН КАБЫГЫ

БАЙКООЛОРДУ ИШТЕП
ЧЫГУУ (ыктымалдык тео-

риясынын бир бөлүгү.

Белгисиз чоңдукту анык-
тоо үчүн байкоонун же

тажрыйбанын жыйынтык-
тарына математикалык
методду колдонуу).

ОБРАЗ

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЙ
ОБРАЗУЮЩАЯ КНИЖЕ-
СКОЯ ПОВЕРХНОСТИ

ОБРАЗУЮЩАЯ ЛИНИЯ

ОБРАЗУЮЩАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ
ОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕН-
ТЫ
ОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
ЦИКЛИЧНОЙ ГРУППЫ
ОБРАТИМОСТЬ ФУНКЦИИ

ОБРАТНАЯ ВЕЛИЧИНА

ОБРАТНАЯ ДРОБЬ

ОБРАТНАЯ ИМПЛЕКА-
ЦИЯ
ОБРАТНАЯ МАТРИЦА

ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНОСТЬ

ОБРАЗ, ЭЛЕС, ТУСПӨЛ
(тигил же бул функция-
нын геометриялык элеси,
графики).

ЧЫГАРУУ УЛГУСУ
КОНУСТУК БЕТТИН ТУ-
ЗУУЧУСУ к. НАПРАВ-
ЛЯЮЩИЕ КНИЖЕ-
СКОЯ ПОВЕРХНОСТИ
ТУЗУУЧУ СЫЗЫК (өзүнүн
кыймылы менен бетти сы-
зуучу сызык).

ТУЗУУЧУ БЕТ

ТУЗУУЧУ ЭЛЕМЕНТТЕР

ЦИКЛИДИК ГРУППАНЫН
ТУЗУУЧУ ЭЛЕМЕНТИ
ФУНКЦИЯЛАРДЫН КАП-
РАДАН ӨЗ КАЛЫБЫНА
КӨЛҮҮЧҮЛҮГҮ

ТЕСКЕРИ ЧОНДУК ($a \neq 0$
чондугуна $\frac{1}{a}$ тескери чон-
дук делет).

ТЕСКЕРИ БӨЛЧӨК ($\frac{p}{q}$

тескери бөлчөк $\frac{q}{p}$ болот).

ТЕСКЕРИ ИМПЛЕКАЦИЯ

ТЕСКЕРИ МАТРИЦА (бе-
рилген матрица менен кө-
бөйтүндүсү бирдик матри-
цаны берет).

ТЕСКЕРИ ПРОПОРЦИЯ-
ЛУУЛУК (өзгөрүүчү эки
чондуктардын биринин чо-
ноюшу (кичирейиши) ме-
нен экинчисин кичирейсе
(чоңойсо), анда ал чон-
дуктар тескери пропорция-
луу болушат).

ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМА

ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ

ОБРАТНАЯ ЦЕПЬ

ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ОБРАТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ОБРАТНОЕ ИНТЕРПОЛИ-
РОВАНИЕ
ОБРАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
ОБРАТНОЕ ОТОБРАЖЕ-
НИЕ

ОБРАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБРАТИМАЯ ЦЕПЬ

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТ-
РИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ОБРАТНЫЙ ИДЕАЛ
ОБРАТНЫЙ ИЗОМОР-
ФИЗМ

ОБРАТНЫЙ ОПЕРАТОР
ОБРАТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ОБРАТНЫЙ ЭНДОМОР-
ФИЗМ
ОБРАЩЕНИЕ РЯДОВ

ТЕСКЕРИ ТЕОРЕМА (шар-
ты түз теореманын кору-
тунду бөлүгү, корутунду
бөлүгү түз теореманын
шарты болгон теорема).

ТЕСКЕРИ ФУНКЦИЯ (бе-
рилген функциянын аргу-
менти функция, функциясы
аргументи болгон функция).

ТЕСКЕРИ ЧЫНЖЫР (үз-
дүксүздүк)

ТЕСКЕРИ АМАЛ (м.: кошуу
амалына тескери амал—
кемитүү амалы, дифферен-
циалдоо тескери амал—
интегралдоо ж. б.).

ТЕСКЕРИ МААНИ
ТЕСКЕРИ ИНТЕРПОЛЯ-
ЦИЯЛОО

ТЕСКЕРИ КАТЫШ
ТЕСКЕРИ ЧАГЫЛДЫРУУ

ТЕСКЕРИ АБАЛЫ
КАЙТАРЫЛМАЛУУ ЧЫН-
ЖЫР (үздүксүздүк)

ТЕСКЕРИ ТРИГОНОМЕТ-
РИЯЛЫК ФУНКЦИЯ-
ЛАР к. АРКФУНКЦИИ

ТЕСКЕРИ ИДЕАЛ
ТЕСКЕРИ ИЗОМОРФИЗМ

ТЕСКЕРИ ОПЕРАТОР
ТЕСКЕРИ ЭЛЕМЕНТ
ТЕСКЕРИ ЭНДОМОР-
ФИЗМ

КАТАРЛАРДЫН АЙЛА-
НЫШЫ (берилген

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$n=0$

катарынан пайдаланып,

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \text{ катарын түзүү).}$$

$n=0$

ОБРАЩЕНИЕ СИСТЕМЫ

ОБРЫВ ФУНКЦИИ

ОБХОДНАЯ ДУГА
ОБЩАЯ МЕРА

ОБЩАЯ СТОРОНА
ОБЩАЯ ТОПОЛОГИЯ
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ
ОБЩИЙ ВИД ФУНКЦИИ

ОБЩИЙ ДЕЛИТЕЛЬ
ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ОБЩИЙ ИНТЕГРАЛ

ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ
ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ОБЩИЙ ПРЕДЕЛ

ОБЩИЙ РАНГ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СИСТЕМЫНЫ АЙЛАНЫШЫ

ФУНКЦИЯНЫН ҮЗҮЛҮҮ-
СУ (функциянын берилген
точканын бир эле жагында
аныкталышы).

АЙЛАНУУ ЖААСЫ

ЖАЛПЫ ЧЕН (эки же ан-
дан көп кесиндилердин ар
бири бүтүн жолу өлчөнө
ала турган кесинди).

ЖАЛПЫ ЖАК

ЖАЛПЫ ТОПОЛОГИЯ

ЖАЛПЫ ЧЫГАРЫЛЫШ,
м.: дифференциалдык тең-
деменин ар кандай айрым
чыгарылышын алууга мүм-
күн болгон чыгарылышы).

ЖАЛПЫ ТЕНДЕМЕ

ФУНКЦИЯНЫН ЖАЛПЫ
ТҮРҮ, КӨРҮНҮШҮ

ЖАЛПЫ БӨЛҮҮЧҮ

ЖАЛПЫ БӨЛҮМ (бир нече
жөнөкөй бөлчөктөрдүн ар
биринин бөлүмүнө бөлүнө
турган сан).

ЖАЛПЫ ИНТЕГРАЛ (диф-
ференциалдык тендемелер-
дин чыгарылышындагы
каалагандай турактуу сан-
дарды же функцияларды
берилген шарттарды ка-
нааттандыргыдай кылып
тандай алуу менен андан
ар кандай айрым чыгары-
лышын түзүүгө мүмкүн
болгон чыгарылышы).

ЖАЛПЫ КӨБӨЙТКҮЧ

ЖАЛПЫ КӨРСӨТКҮЧ

ЖАЛПЫ ПРЕДЕЛ (бир не-
че удаалаштыктардын ар
биринин предели болгон сан)

ЖАЛПЫ РАНГ

БИРИГИШИ ЖЕ КЕСИ-

ОБЪЕКТ СВЯЗНОСТИ

ОБЪЕМ

ОБЪЕМ ГРУППОВОГО
ПРОСТРАНСТВА

ОБЪЕМЛЮЩАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ОБЪЕМНАЯ ПРОИЗВОД-
НАЯ

ОБЫКНОВЕННАЯ ДРОБЬ
ОБЫКНОВЕННАЯ ТОЧКА

ОБЫКНОВЕННОЕ ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ
УРАВНЕНИЕ

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТЕНЗОР
ОВАЛЫ

ОВАЛ КАССИНИ

ОВАЛОИД
ОВАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ОГИБАЮЩАЯ
ОГИБАЮЩАЯ ЛИНИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ НОРМА
ОГРАНИЧЕННАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЕВА

ЛИШИ (берилген А жана
В көптүктөрүнүн кесили-
ши, элементтери А жана
В нын ар биринин элемент-
тери болгон С көптүгү).

БАЙЛАНЫШТУУЛУК
ОБЪЕКТИ

КӨЛӨМ

ГРУППАЛЫК МЕЙКИН-
ДИКТИН КӨЛӨМҮ
КУРЧООЧУ БЕТ

КӨЛӨМ БОЮНЧА ТУУН-
ДУ (м.: вектордук талаа-
нын көлөм боюнча туунду-
су дивергенцияны берет).

ЖӨНӨКӨЙ БӨЛЧӨК

КАДИМКИ ТОЧКА, ЖӨ-
НӨКӨЙ ТОЧКА

КАДИМКИ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕ
(белгисиз функция бир
аргументтен көз каранды
болгон тендеме).

КАДИМКИ ТЕЗОР

ОВАЛДАР (тегиздиктеги жо-
горку тартиптеги томпок туюк
ийри сызыктардын түрлөрү).

КАССИНИ ОВАЛЫ (фокус-
тар деп аталган эки точка-
га чейинки аралыктары-
нын көбөйтүндүсү турак-
туу болгон точкалардын
геометриялык орду).

ОВАЛОИД

ОВАЛДЫК БЕТ

ЖАНДАШУУЧУ

ЖАНДАШУУЧУ СЫЗЫК
(берилген ийри сызыктар-
дын түркүмү менен ар бир
точкада жанышып өтүүчү
сызык).

ЧЕКТЕЛГЕН НОРМА

СОЛ ЖАГЫНАН ЧЕКТЕЛ-
ГЕН ОБЛАСТЬ

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОГРАНИЧЕННОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕННЫЙ МИНИ-
МУМ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ОПЕРА-
ТОР
ОДИНАКОВО НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ ВЕКТОРЫ
ОДНОЗНАЧНАЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОДНОЗНАЧНАЯ ФУНКЦИЯ

ОДНОЗНАЧНОСТЬ
ОДНОЗНАЧНЫЙ ИЗОМОР-
ФИЗМ
ОДНОИМЕННАЯ ФУНК-
ЦИЯ
ОДНОИМЕННЫЕ ВЕЛИ-
ЧИНЫ
ОДНОИМЕННЫЕ ФИГУ-
РЫ
ОДНОКЛАССНЫЕ ОПРЕДЕ-
ЛИТЕЛИ
ОДНОЛИСТНАЯ ФУНКЦИЯ

ОДНОМЕРНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО

ОДНОМЕРНОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ
ОДНОМЕРНЫЙ ИНТЕГРАЛ

ЧЕКТЕЛГЕН УДАЛАШ-
ТЫК
ЧЕКТЕЛГЕН ЧАГЫЛДЫ-
РУУ
ЧЕКТЕЛГЕН МИНИМУМ

ЧЕКТЕЛГЕН ОПЕРАТОР

БИРДЕИ БАГЫТТАЛГАН
ВЕКТОРЛОР
БИР МААНИЛУУ УДАА-
ЛАШТЫК

БИР МААНИЛУУ ФУНК-
ЦИЯ (аныкталуу обла-
стындагы аргументтин ка-
ралган ар бир маанисине
функциянын бирден гана
мааниси туура келген
функция).

БИР МААНИЛУУЛУК
БИР МААНИЛУУ ИЗОМОР-
ФИЗМ
БИР АТТУУ ФУНКЦИЯ

БИР АТТУУ ЧОНДУКТАР

БИР АТТУУ ФИГУРАЛАР

БИР КЛАССТУУ АНЫКТА-
ГЫЧТАР

БИР БАРАКТУУ ФУНК-
ЦИЯ (комплексстүү тегиз-
дикте берилген областы
экинчи бир областка өз ара
бир маанилүү чагылдыра
турган аналитикалык
функция).

БИР ӨЛЧӨМДҮҮ МЕИ-
КИДИК (түз сызык ми-
сал болот).

БИР ӨЛЧӨМДҮҮ БӨЛҮ-
НҮШ

БИР ӨЛЧӨМДҮҮ ИНТЕГ-
РАЛ (бир аргументтүү

ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ
СЕМЕЙСТВО КРИВЫХ

ОДНОРОДНАЯ КРАЕВАЯ
ЗАДАЧА

ОДНОРОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ
ГРУППА

ОДНОРОДНАЯ СИММЕТ-
РИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

ОДНОРОДНАЯ СИСТЕМА

ОДНОРОДНАЯ ФУНКЦИЯ

функциянын аргументи бо-
юнча интегралы).

ИЙРИ СЫЗЫКТАРДЫН
БИР ПАРАМЕТРДҮҮ
ТҮРКҮМҮ (ага борбору
координаталар башталы-
шында жатып, радиусу ар
кандай анык сан болгон
борбордош айланалар ми-
сал боло алат. Ал сызык-
тардын тендемеси бир па-
раметрден көз каранды бо-
лот б. а. $x^2 + y^2 = c^2$).

БИР ТҮРКҮМ ЧЕТКИ МА-
СЕЛЕ (четки шарты нөлгө
барабар болгон маселе, м.:
Лапласдын теңдемеси үчүн
Дирихледин маселесин ал-
сак, четки шарт нөлгө ба-
рабар болуу керек).

БИР ТҮРКҮН СЫЗЫКТУУ
ГРУППА

БИР ТҮРКҮН СИММЕТ-
РИЯЛУУ ФУНКЦИЯ (ар-
гументтеринин орундарын
өз ара алмаштырганда кө-
рүнүшү өзгөрбөгөн жана
ар бир аргументти турактуу
санга көбөйткөндө функ-
ция ошол сандын кандай-
дыр бир даражасына кө-
бөйтүлүп калган функция,
м.: $f(x, y) = x^2 + y^2$ функ-
циясы, ал $f(x\lambda, y\lambda) =$
 $= f(y\lambda, x\lambda) = \lambda (x^2 + y^2)$
шарттын канаттандырат).

БИР ТҮРКҮМ СИСТЕМА
(бош мүчөлөрү нөлгө бара-
бар болгон алгебралык же
дифференциалдык ж. б.
теңдемелердин системасы).
БИР ТҮРКҮН ФУНКЦИЯ
(каралган областа $f(x, y, \dots, z)$

ОДНОРОДНОЕ ЛИНЕЙНОЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ
УРАВНЕНИЕ

ОДНОРОДНЫЕ КООРДИНАТЫ

ОДНОРОДНЫЕ МНОГОЧЛЕНЫ

ОДНОСВЯЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ОДНОСВЯЗНОСТЬ

ОДНОСТОРОННИЕ УГЛЫ
ОДНОСТОРОННИЙ РАЗРЫВ

ОДНОСТОРОННЯЯ КАСАТЕЛЬНАЯ

ОДНОСТОРОННЯЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

ОДНОСТОРОННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ОДНОСТОРОННЯЯ ПРОИЗВОДНАЯ

ОДНОСТОРОННЯЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ОДНОЧЛЕН

функциясы үчүн
 $f(x, y, \dots, z) = \lambda f(x, y, \dots, z)$
барабардыгы орундалса
анда ал m даражалуу бир
түркүн функция делет).

БИР ТҮРКҮН СЫЗЫКТУУ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕ (бош мүчөсү
нөл болгон тендеме).

БИР ТҮРКҮН КООРДИНАЛАР

БИР ТҮРКҮН КӨП МҮЧӨЛӨР

БИР БАЙЛАНЫШТУУ
МЕЙКИНДИК

БИР БАЙЛАНЫШТУУЛУК
(областын бир байланыштуулугу).

БИР ЖАКТУУ БУРЧТАР

БИР ЖАККЫ ҮЗГҮЛТҮК

БИР ЖАКТУУ ЖАНЫМА

БИР ЖАКТУУ ҮЗГҮЛТҮК-
СҮЗДҮК (м.: аргументтин
өсүндүсү оң же терс гана
маани алып нөлгө умтул-
ганда функциянын өсүндү-
сү дагы нөлгө умтулса,
анда берилген точкада
функция оң же сол жагы-
нан үзгүлтүксүз болот).

БИР ЖАКТУУ БЕТ (шар,
эллипсоид ж. б. беттер эки
жактуу болушат. Ал эми
бир жаккы бетке Мебиус-
тун барагы мисал болот).

БИР ЖАКТУУ ТУУНДУ

БИР ЖАКТУУ ТУРУКТУУ-
ЛУК

БИР МҮЧӨ (коэффициент
жана бир нече тамгалар-
дын оң даражаларынын кө-

ОДНОЧЛЕННАЯ ГРУППА
ОКРЕСТНОСТЬ

ОКРУГЛЕНИЕ

ОКРУГЛЕНИЕ С ИЗБЫТКОМ

ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЕЛ
ОКРУЖНОСТЬ

ОКРУЖНОСТЬ АППОЛЛОНИИ

ОКРУЖНОСТЬ СЕЧЕНИЯ

ОКТАНТ

ОКТАЭДР

ОМБИЛИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

бөйгүндүсүнөн түзүлгөн эн
жөнөкөй алгебралык ту-
юнтма).

БИР МҮЧӨЛҮҮ ГРУППА
АЙМАК, ЧӨЙРӨ (сан огу-
дагы a точкасынын e ай ма-
гы деп, тең ортосу a точка-
сы, узундугу $2e$ болгон ин-
тервалды түшүнөбүз. Те-
гиздикте болсо, борбору a
радиус e болгон тегеректи
түшүнөбүз ж. б.).

ТЕГЕРЕКТӨӨ (жакын-
даштырылган сандарда
ашык же туура эмес белги-
лерин белгилүү бир эреже
боюнча чыгарып таштоо).

АШЫГЫ МЕНЕН ТЕГЕ-
РЕКТӨӨ

САНДАРДЫ ТЕГЕРЕКТӨӨ
АЙЛАНА (берилген точка-
дан бирдей алыстыкта
жаткан тегиздиктеги точ-
калардын геометриялык
орду).

АППОЛЛОНИИДИН АЙ-
ЛАНАСЫ

КЕСИЛИШ АЙЛАНАСЫ,
(м.: тик кокустук бетти
анын бийиктигине перпен-
дикуляр тегиздик менен
кескенден пайда болуучу
айлана).

ОКТАНТ (декарттык коор-
динаталар системасында
координата тегиздиктери
бүт мейкиндикти сегиз бөл-
лүккө бөлөт. Ошонун бир
бөлүгү).

ОКТОЭДР (томпок туура көп
грандык. Анын грандары
сегиз үч бурчтуктан туруп,
он эки кыры жана алты
чокусу бар).

ОМБИЛИКАЛЫК ТОЧКА-

ОПЕРАТОР

ОПЕРАТОР ЛАПЛА'СА
ОПЕРАТОР РАСТЯЖЕ'НИЯ
И'ЛИ СЖАТИЯ
ОПЕРАТОР СДВИГА
ОПЕРАТОР УСРЕДНЕ'НИЯ

ОПЕРАТОРНАЯ ГРУППА
ОПЕРАТОРНАЯ ЗАПИСЬ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕ'НИЯ
ОПЕРАТОРНОЕ ИСЧИСЛЕ'НИЕ

ОПЕРАТОРНЫЙ ГОМОМОР-
ФИЗМ
ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД
РЕШЕ'НИЯ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕ'-
НИЙ
ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИС-
ЛЕ'НИЕ

ЛАР (берилген беттин нор-
малдык кесилиштеринин
ийрилигинин башкы ра-
диустары турактуу болгон
точкалары).

ОПЕРАТОР ($x \in X, y \in Y$
деген, X жана Y көптүк-
төрүнүн элементтеринин
арасындагы тиешелүүлүк-
тү бере турган өзгөртүп тү-
зүүсү оператор же чагыл-
дыруу болот, м.: X жана Y
тер сан көптүктөрү болуш-
са, анда оператор функция-
га айланат).

ЛАПЛАСТЫН ОПЕРАТОРУ
ЧОЮУ ЖЕ КЫСУУ ОПЕ-
РАТОРУ
ЖЫЛДЫРУУ ОПЕРАТОРУ
ОРТОЛОШТУРУУ ОПЕРА-
ТОРУ

ОПЕРАТОРДУК ГРУППА
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕНИН ОПЕРА-
ТОРДУК ЖАЗЫЛЫШЫ
ОПЕРАТОРДУК ЭСЕПТӨӨ
(операторлордун касиетин
үйрөнүүдө жана аларды
дифференциалдык тендеме-
лерди чыгарууда колдонуу-
чу функционалдык анализ-
дин бөлүгү).

ОПЕРАТОРДУК ГОМО-
МОРФИЗМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕНИ ЧЫГАРУУ-
НУН ОПЕРАТОРДУК МЕ-
ТОДУ

ОПЕРАЦИЯЛЫК ЭСЕП-
ТӨӨ (практикада колдону-
луучу татаал математика-
лык маселелерди чечүүнүн
методдорунун бири, м.: сы-
зыктуу дифференциалдык

ОПЕРАЦИЯ

ОПИСАННАЯ ОКРУЖ-
НОСТЬ
ОПИСАННАЯ ФИГУРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕ'ННАЯ ВЕЛИ-
ЧИНА'

ОПРЕДЕЛЕ'ННАЯ КВАДРА-
ТИЧНАЯ ФОРМА
ОПРЕДЕЛЕ'ННЫЙ ИНТЕГ-
РАЛ

ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛИ (ДЕТЕР-
МИНАНТЫ)
ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ БИНАР-
НОЙ ФОРМЫ
ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ ВРО'Н-
СКОГО

ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ КВАДРА-
ТИЧНОЙ ФОРМЫ
ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ КВА'ЗИ-
ТРЕУГОЛЬНЫЙ
ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ МАТРИ-
ЦЫ

ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ n-ГО ПО-
РЯДКА
ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ ПРЕОБ-
РАЗОВА'НИЯ
ОПРЕДЕЛИ'ТЕЛЬ СИСТЕ'-
МЫ

тендемени чыгаруунун
О. Хевисайд тарабынан бер-
рилген оператордун методу
ж. б.).

ОПЕРАЦИЯ (белгилүү (бир
математикалык амал жүр-
гүзүү).

СЫРТТАН СЫЗЫЛГАН АЙ-
ЛАНА
СЫРТТАН СЫЗЫЛГАН
ФИГУРА

АНЫКТАМА (тигил же бул
түшүнүктүн мазмунун
ачуучу логикалык опера-
ция).

АНЫКТАЛГАН ЧОНДУК

АНЫКТАЛГАН КВАДРАТ-
ТЫК ФОРМА
АНЫКТАЛГАН ИНТЕГРАЛ
(геометриялык, физикалык
маселелерди чыгарууда
пайда болгон матанализ-
дин негизги түшүнүгү).

АНЫКТАГЫЧТАР, к. ДЕ-
ТЕРМИНАНТ
БИНАРДЫК ФОРМАНЫН
АНЫКТАГЫЧЫ
ВРОНСКИЙДИН (поляк
окумуштуусу) АНЫКТА-
ГЫЧЫ

КВАДРАТТЫК ФОРМА-
НЫН АНЫКТАГЫЧЫ
КВАЗИ УЧ БУРЧТУУ
АНЫКТАГЫЧ
МАТРИЦАНЫН АНЫКТА-
ГЫЧЫ (берилген матрица-
нын элементтеринен түзүл-
гөн квадраттык аныкта-
гыч).

n-ТАРТИПТЕГИ АНЫКТА-
ГЫЧ
ӨЗРӨРТҮП ТҮЗҮҮНҮН
АНЫКТАГЫЧЫ
СИСТЕМАНЫН АНЫКТА-

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УРАВ-
НЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТ-
НОШЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЕ
ОПТИМИЗАЦИЯ
ОРБИТА

ОРДИНАТА

ОРИГИНАЛ В ОПЕРАТОР-
НОМ МЕТОДЕ

ОРИЕНТАЦИЯ

ГЫЧЫ (п белгисиз бар
сызыктуу п алгебралик
тендемелердин белгисизде-
ринин коэффициенттеринен
түзүлгөн аныктагыч).

АНЫКТАГЫЧ ТЕНДЕМЕ
(дифференциалдык тенде-
меде анын чыгарылышы
болгон функциянын аргу-
ментинин эң кичине дара-
жа көрсөткүчүн аныктоо-
чу тендеме).

АНЫКТООЧУ КАТЫШТАР
ОПТИМАЛДУУ БААЛОО,
ӨТӨ ЫНГАЙЛУУ БАА-
ЛОО

ОПТИМАЛДУУ ПРОГРАМ-
МАЛОО

ОПТИМАЛГА КЕЛТИРҮҮ
ОРБИТА (планеталар, спут-
никтер ж. б. космостук тело-
лор кыймылда болгон жол).

ОРДИНАТА (декарттык тик
бурчтуу координаталар
системасындагы кандай-
дыр бир точканын оу огу
боюнча же ага параллель
түз сызык боюнча ченелип
коюлуучу координатасы).

ОПЕРАТОРДУК МЕТОД-
ДОГУ ОРИГИНАЛ (м.

$$f(p) = p \int_0^{\infty} e^{-pt} y(t) dt \text{ өзгөр-}$$

түп түзүүсүндө $\varphi(t)$ функ-
циясы оригинал болот.
Мында t нын терс маани-
синде $\varphi(t) = 0$, ал эми $t > 0$

болгондо $|\varphi(t)| \leq M e^{at}$

болот; а жана M турак-
туу сандар).

ОРИЕНТАЦИЯ (берилген
туюк сызыкты точканын

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПЛОС-
КОСТИ
ОРИЕНТИР

ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБ-
ЛАСТЬ

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
СИМПЛЕКС
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

ОРИЕНТИРУЕМЫЙ КОМ-
ПЛЕКС
ОРИСФЕРА

ОРИЦИКЛ

ОРИЦИРКУЛЬ
ОРТОГОНАЛИЗАЦИЯ

ОРТОГОНАЛЬНАЯ АЛ-
ГЕБРА

ОРТОГОНАЛЬНАЯ ГРУП-
ПА

ОРТОГОНАЛЬНАЯ ИНВО-
ЛЮЦИЯ

ОРТОГОНАЛЬНАЯ МАТ-
РИЦА

белгилүү багыт боюнча
айланып чыгышы).

ТЕГИЗДИКТЕГИ ОРИЕН-
ТАЦИЯЛОО

ОРИЕНТИР (жер үстүндө
оңой байкалуучу же жак-
шы көрүнүүчү кыймыл-
сыз точка).

ОРИЕНТИРЛЕНГЕН ОБ-
ЛАСТЬ (туюк областын
контурун өзгөрмөлүү точ-
канын кыдырып чыгуу ба-
гытынын берилиши).

ОРИЕНТИРЛЕНГЕН СИМ-
ПЛЕКС

ОРИЕНТИРЛЕНГЕН ҮЧ
БУРЧТУК (берилген ба-
гыт боюнча точка айланып
чыгуучу багытталган үч
бурчтук).

ОРИЕНТИРЛЕНГЕН КОМ-
ПЛЕКС

ОРИСФЕРА (Лобачевский-
дин геометриясындагы бет.
Ал орициклди кандайдыр
бир огуна салыштырмалуу
айландырганда пайда бо-
лот).

ОРИЦИКЛ (Лобачевский-
дин тегиздигиндеги сы-
зык).

ОРИЦИРКУЛЬ

ОРТОГОНАЛДОО (көп мү-
чөлөрдүн, функциялардын
ж. б. системасын ортого-
налдуу түргө келтирүү).

ОРТОГОНАЛДУУ АЛГЕБ-
РА

ОРТОГОНАЛДУУ ГРУППА

ОРТОГОНАЛДЫК ИНВО-
ЛЮЦИЯ

ОРТОГОНАЛДЫК МАТ-
РИЦА (өлчөмдөрү, транс-
понирленген матрицалар

ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

ОРТОГОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

ОРТОГОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФУНКЦИЙ

ОРТОГОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ОРТОГОНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ОРТОГОНАЛЬНОЕ ЯДРО

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ

ОРТОГОНАЛЬНЫЙ БАЗИС

ОРТОГОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОГРАФ

ОРТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ

ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ

ОРТОЦЕНТР ТРЕУГОЛЬНИКА

менен бирдей-болуп, ага көбөйткөндө бирдик матрицаны берүүчү матрица).

ОРТОГОНАЛДУУ ПРОЕКЦИЯ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРДУУ ПРОЕКЦИЯ

ОРТОГОНАЛДУУ ТОРЧО

(өз ара кесилиштериндеги жанымалары перпендикулярдуу болгон сызыктардын түркүмдөрүнөн түзүлгөн торчо).

ФУНКЦИЯЛАРДЫН ОРТОГОНАЛДУУ СИСТЕМА

СЫ (берилген $[\alpha, \beta]$ да ар кандай эки функциялардын көбөйтүндүсүнүн ошол кесинди боюнча аныкталган интегралдары нөл болгон функциялардын системасы).

ОРТОГОНАЛДУУ ТРАЕКТОРИЯ

ОРТОГОНАЛДУУ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

ОРТОГОНАЛДУУ КЕСИЛИШ

ОРТОГОНАЛДУУ ЯДРО

ОРТОГОНАЛДУУ КООРДИНАТАЛАР

ОРТОГОНАЛДУУ БАЗИС

ОРТОГОНАЛДУУ КООРДИНАТОГРАФ (ортогоналдуу ийри сызыктуу координаталарды сызуучу аспап).

ОРТОГРАФИЯЛЫК ПРОЕКЦИЯ

ОРТОНОРМАЛАНГАН, ортогоналдуу жана нормалдуу түргө келтирилген

ҮЧ БУРЧТУКТУН ОРТОБОРБОРУ (үч бурчтуктун

ОРТЫ

ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ

ОСЕВОЕ СЕЧЕНИЕ

ОСЕВОЙ ВЕКТОР

ОСИ ПРОЕКЦИИ

ОСНОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА

ОСНОВАНИЕ КОНУСА

ОСНОВАНИЕ ЛОГАРИФМА

ОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ

ОСНОВАНИЕ СТЕПЕНИ

ОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ

ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ

ОСНОВНОЕ ИДЕАЛ

ОСНОВНОЕ МОДУЛЬ

ОСНОВНОЕ ПЕРИОД

ОСНОВНОЕ СИМПЛЕКС

бийиктиктеринин кесилишкен точкасы).

ОРТТОР (тик бурчтуу координаталар системасында координата октору менен багыты дал келген бирдик $\bar{i}, \bar{j}$ жана $\bar{k}$ векторлору).

ОКТУК СИММЕТРИЯ (сызыктын же фигуранын берилген окко салыштырмалуу күзгүлүк симметриялуулугу).

ОК БОЮНЧА КЕСИЛИШ
ОКТУК ВЕКТОР
ПРОЕКЦИЙНЫН ОКТОРУ
ҮЧ БУРЧТУКТУН НЕГИЗИ

КОНУСТУН НЕГИЗИ
ЛОГАРИФМДИН НЕГИЗИ

МАТЕМАТИКАНЫН НЕГИЗИ

ДАРАЖАНЫН НЕГИЗИ
ГЕОМЕТРИЯНЫ НЕГИЗ

ДӨӨ (ар түрдүү геометриялардын системасын тигил же бул аксиомалардын системасын пайдаланып дедуктивдүү изилдөөчү математикалык предмет).

АЛГЕБРАНЫН НЕГИЗГИ
ТЕОРЕМАСЫ (м.: n даражалуу алгебралык көп мүчөнүн n анык жана комплекстүү тамырларынын бар экендиги жөнүндөгү теорема).

НЕГИЗГИ КАСИЕТ
НЕГИЗГИ ТЕНДЕМЕ
НЕГИЗГИ ИДЕАЛ
НЕГИЗГИ МОДУЛЬ
НЕГИЗГИ МЕЗГИЛ
НЕГИЗГИ СИМПЛЕКС

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ
ДЕЙСТВИЯ

ОСОБАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ
КРИВАЯ

ОСОБАЯ КАСАТЕЛЬНАЯ
ОСОБАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ОСОБАЯ ТОЧКА КРИВОЙ

ОСОБЕННАЯ БИЛИНЕЙ-
НАЯ ФОРМА
ОСОБЕННАЯ КВАДРА-
ТИЧНАЯ ФОРМА
ОСОБЕННАЯ МАТРИЦА
ОСОБЕННАЯ СИСТЕМА
ОСОБЕННОЕ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЕ
ОСОБЕННОЕ РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ
ОСОБОЕ РЕШЕНИЕ

ОСОБОЕ ЯДРО

ОСОБЫЙ ИНТЕГРАЛ
ОСОБЫЙ ТЕНЗОР
ОСТАТОК

АМАЛДАРДЫН НЕГИЗГИ
ЗАКОНДОРУ (комму-
тативдүүлүк, дистрибутив-
дүүлүк ж. б.).

ӨЗГӨЧӨ ИНТЕГРАЛДЫК
ИЙРИ СЫЗЫК (өзгөчө
элементтерден түзүлгөн
ийри сызык, ал берилген
дифференциалдык теңде-
мелерден башка теңдеме-
ни дагы канаттандырат).

ӨЗГӨЧӨ ЖАНЫМА
ӨЗГӨЧӨ БЕТ

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ӨЗГӨ-
ЧӨ ТОЧКАСЫ (түйүн
точкалары, обочолонгон
точкалар, кайрылуу точка-
лары ж. б.).

ӨЗГӨЧӨ КОШ СЫЗЫК-
ТУУ ФОРМА
ӨЗГӨЧӨ КВАДРАТТЫК
ФОРМА

ӨЗГӨЧӨ МАТРИЦА
ӨЗГӨЧӨ СИСТЕМА
ӨЗГӨЧӨ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

ӨЗГӨЧӨ БӨЛҮНҮШ

ӨЗГӨЧӨ ЧЫГАРЫЛЫШ
(ар бир точкасы аркылуу
дифференциалдык теңде-
менин бир гана интеграл-
дык ийри сызыгы өтө тур-
гандыгы жөнүндөгү теоре-
ма).

ӨЗГӨЧӨ ЯДРО (интеграл-
дык теңдеменин ядросу ка-
ралган областагы точкада
чексизге умтулат).

ӨЗГӨЧӨ ИНТЕГРАЛ
ӨЗГӨЧӨ ТЕНЗОР

КАЛДЫК (бир санды экин-
чи санга бөлгөндөн пайда
болгон сан).

ОСТАТОЧНАЯ ДИСПЕР-
ЦИЯ
ОСТАТОЧНЫЙ ИНДЕКС
ОСТАТОЧНЫЙ ЧЛЕН

ОСТАТОЧНЫЙ ЧЛЕН РЯ-
ДА

ОСТРЫЙ УГОЛ

ОСЦИЛЛЯТОР

ОСЬ
ОСЬ АБСЦИСС
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ
ОСЬ ПОЛЮСА
ОСЬ СИММЕТРИИ
ОСЬ ЭЛЛИПСА
ОТВЛЕЧЕННОЕ ЧИСЛО
ОТДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ

ОТКЛОНЕНИЕ
ОТКЛОНЕНИЕ ВЕЛИЧИ-
НЫ
ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕЕ
ОТКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ

ОТКРЫТОЕ ЯДРО МНО-
ЖЕСТВА

КАЛДЫК ДИСПЕРЦИЯ

КАЛДЫК ИНДЕКС
КАЛДЫК МҮЧӨ (жакын-
датылган формулаларда-
гы анын так мааниси ме-
нен жакындатылган маа-
нисинин арасындагы
айырма).

КАТАРДЫН КАЛДЫК МҮ-
ЧӨСҮ (жыйналуучу ка-
тардын суммасы менен
п—айрым суммасынын
айырмасы).

ТАР БУРЧ (тик бурчтан ки-
чине болгон бурч).

ОСЦИЛЛЯТОР (механика-
лык, электромагниттик
ж. б. термелүүнү бере
алуучу нерселердин ар
кандай системасы).

ОК (сан огу ж. б.).

АБСЦИССА ОГУ

АЙЛАНУУ ОГУ

УЮЛ ОГУ

СИММЕТРИЯ ОГУ

ЭЛЛИПС ОГУ

АТСЫЗ САН

ТАМЫРЛАРЫН АЖЫРА-
ТУУ, БӨЛҮП АЛУУ (м.:
алгебралык теңдеменин
бир эле анык тамыры
жаткан кыска кесиндисин
бөлүп алуу).

КЫЙШАЮУ

ЧОНДУКТУН КЫЙШАЮУ-
СУ

ОРТОЧО КЫЙШАЮУ
АЧЫК ОБЛАСТЬ (чек ара
точкалары областка ти-
йиштүү болбогон об-
ласть).

КӨПТҮКТҮН АЧЫК ЯД-
РОСУ

ОТКРЫТЫЙ ГОМОМОР-
ФИЗМ
ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРВАЛ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИФ-
ФЕРЕНТА
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ КРИ-
ВИЗНА
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО (ПОЛЕ)
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ (ТОЧЕК)
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО

ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАМК-
НУТОЕ МНОЖЕСТВО
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОТ-
НОЕ МНОЖЕСТВО
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИ-
ЧИНЫ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕРМИНАНТ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ИНВА-
РИАНТ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МАК-
СИМУМ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МИ-
НИМУМ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ СЛЕД
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТЕН-
ЗОР

АЧЫК ГОМОМОРФИЗМ
АЧЫК ИНТЕРВАЛ
САЛЫШТЫРМАЛУУ ДИФ-
ФЕРЕНТА
САЛЫШТЫРМАЛУУ ИП-
РИЛИК
САЛЫШТЫРМАЛУУ АЛ-
КАК (талаа)
(ТОЧКАНЫН) САЛЫШ-
ТЫРМАЛУУ АБАЛЫ
САЛЫШТЫРМАЛУУ САН
(ар кандай оң, терс же
нөл сандар).
САЛЫШТЫРМАЛУУ ТУ-
ЮК КӨПТҮК
САЛЫШТЫРМАЛУУ ТЫ-
ГЫЗ КӨПТҮК
САЛЫШТЫРМАЛУУ ЧОҢ-
ДУКТАР (математикалык
статикада көп колдонулат.
Тигил же бул чоңдуктар-
дын катнаштарын анализ-
дөөгө колдонулуучу сан-
дар, м.: салыштырмалуу
чоңдуктар эл чарба пла-
нын аткарылыш деңгээлин
мүнөздөй алат).

САЛЫШТЫРМАЛУУ ДЕ-
ТЕРМИНАНТ
САЛЫШТЫРМАЛУУ ИН-
ВАРИАНТ
САЛЫШТЫРМАЛУУ МАК-
СИМУМ (м.: функциянын
берилген точкадагы мак-
симум мааниси ошол точ-
канын ар кандай айма-
гындагы маанилеринен
чоң болот).

САЛЫШТЫРМАЛУУ МИ-
НИМУМ
САЛЫШТЫРМАЛУУ ИЗ
САЛЫШТЫРМАЛУУ ТЕН-
ЗОР

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЭКС-
ТРЕМУМ
ОТНОШЕНИЕ
ОТНОШЕНИЕ ДВУХ ЧИ-
СЕЛ

ОТНОШЕНИЕ ИНЦИ-
ДЕНТНОСТИ
ОТНОШЕНИЕ КОНГРУ-
ЭНТНОСТИ
ОТНОШЕНИЕ МЕТРИЧЕ-
СКОЕ

ОТНОШЕНИЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ
ОТНОШЕНИЕ УПОРЯДО-
ЧЕННОСТИ
ОТБРАЖЕНИЕ

ОТРЕЗОК

ОТРЕЗОК РЯДА

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ВЕЛИ-
ЧИНА
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КОР-
РЕЛЯЦИЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МНО-
ЖЕСТВО

САЛЫШТЫРМАЛУУ ЭКС-
ТРЕМУМ
КАТЫШ
ЭКИ САНДЫН КАТЫШЫ
(бир санды экинчи санга
бөлгөндөн пайда болгон
тийинди).
ИНЦИДЕНТТҮҮЛҮК КА-
ТЫШЫ
КОНГРУЭНТТҮҮЛҮК КА-
ТЫШЫ
МЕТРИК КАТЫШ (берил-
ген чен бирдигинде алын-
ган чоңдуктардын каты-
шы).
ТИЕШЕЛҮҮЛҮК КАТЫШЫ

ИРЕТТЕЛИШҮҮЧҮЛҮК
КАТЫШЫ
ЧАГЫЛТУУ (тегиздикти же
анын бөлүгүн берилген
функциянын жардамы ме-
нен экинчи бир тегиздикке
же тегиздиктин бөлүгүнө
өзгөртүп түзүү).
КЕСИНДИ (сан огунда анык
сан x тин $a \leq x \leq b$ бара-
барсыздыгын канаттан-
дырган маанилеринин көп-
түгү).
КАТАРДЫН ҮЗҮГҮ (дара-
жалуу же сан катарынын
кандайдыр бир бөлүгү).
ТЕРС ЧОҢДУК (нөлдөн ки-
чине болгон анык сан).
ТЕРС КОРРЕЛЯЦИЯ

ТЕРС МААНИ

ТЕРС ЧЫГАРЫЛЫШ

ТЕРС КӨПТҮК (берилген
көптүктүн элементтерине
карама-каршы элемент-
терден түзүлгөн көптүк).

ОТРИЦАТЕЛЬНО ОПРЕ-
ДЕЛЕННАЯ ФОРМА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОБХОД

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ
ОЦЕНКА

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛА

ОЦЕНКА КОРНЕЙ УРАВ-
НЕНИЙ

ОЦЕНКА ОСТАТКА РЯДА

ОЦЕНКА РАЗНОСТИ
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ
ОШИБКА

ОШИБКА ОТНОСИТЕЛЬ-
НАЯ
ОШИБКА СРЕДНЯЯ
КВАДРАТИЧНАЯ

ТЕРС АНЫКТАЛГАН ФОР-
МА

ТЕРС БАГЫТТА АПЛАНУУ
(берилген туюк областын
границасын өзгөрмөлүү
точканын берилген багыт-
ка каршы багыт боюнча
кыдырып чыгуусу).

ТЕРС БУРЧ
ЧАМАЛОО (өлчөөнүн же
эсептөөнүн тактыгын, ан-
дагы жиберилген катаны
чамалоо).

ИНТЕГРАЛДЫ ЧАМАЛОО
(анын төмөнкү жана жо-
горку границаларын анык-
тоо).

ТЕНДЕМЕНИН ТАМЫР-
ЛАРЫН ЧАМАЛОО (тең-
деменин бир гана тамыры
жаткан жетиштүү кичине
интервалды көрсөтүү).

КАТАРДЫН КАЛДЫГЫН
ЧАМАЛОО (катарды көп
мүчө менен алмаштырган-
да, анын кийинки чексиз
көп кошулуучулары-кал-
дыгы калат. Калдыктын
төмөнкү жана жогорку
границаларын көрсөтүү
аны чамалоо болот).

АЙЫРМАНЫ ЧАМАЛОО
ТАКТЫКТЫ ЧАМАЛОО

КАТА (өлчөөдө, ченөөдө же
эсептөөдө жиберилүүчү
ката. Ал сандын так маа-
ниси менен жакындашты-
рылган маанилеринин ор-
тосундагы айырманы бе-
рет).

САЛЫШТЫРМАЛУУ КАТА

ОРТОЧО КВАДРАТТЫК
КАТА (каталардын тео-
риясындагы негизги түшү-

ОШИБКА СРЕДНЯЯ
ПРОСТАЯ

ПАДЕНИЕ ФУНКЦИИ

ПАНГЕОМЕТРИЯ

ПАНТОГРАФ

ПАПИРУСЫ

ПАРА ТОЧЕК
ПАРАБОЛА

ПАРАБОЛА n-ГО ПОРЯД-
КА
ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ГОМО-
ЛОГИЯ

нүк. Дисперсиянын квад-
раттык тамырына бара-
бар).

ОРТОЧО ЖӨНӨКӨЙ КА-
ТА (математикалык кү-
түштүн абсолюттук чоңду-
гуна барабар. Каталардын
теориясындагы негизги тү-
шүнүктүн бири).

П

ФУНКЦИЯНЫН ТӨМӨН-
ДӨШҮ (м.: бир аргумент-
түү функцияда аргумент-
тин өсүшү менен ага туу-
ра келген функциялары-
нын маанилеринин кичи-
рейиши).

ПАНГЕОМЕТРИЯ (геомет-
риянын бардык бөлүктө-
рүн ичине алган геомет-
рия).

ПАНТОГРАФ (тегиздикте
берилген фигурага окшош
фигураны чийүүдө колдо-
нулуучу курал).

ПАПИРУСТАР (байыркы
Египетте пайда болуп
азыркы заманга чейин
сакталып келе жаткан ма-
териалдык эстеликтер).

ТҮГӨЙЛӨШ ТОЧКАЛАР
ПАРАБОЛА (берилген точ-
кадан (фокус) жана бе-
рилген түз сызыктан (ди-
ректрисса) бирдей алыс-
тыкта жаткан $M(x, y)$
точкалардын геометрия-
лык орду).

n-ТАРТИПТЕГИ ПАРАБО-
ЛА
ПАРАБОЛАЛЫК ГОМО-
ЛОГИЯ

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ПОДСТАНОВКА
ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ

ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ТИПУРАВНЕНИЕ

ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР

ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ПАРАБОЛОИД

ПАРАБОЛАЛЫК ИНТЕРПОЛЯЦИЯ (интерполяциялоочу функция үчүн параболалык көп мүчө алынат).

ПАРАБОЛАЛЫК ОРДУНАКОЮУ

ПАРАБОЛАЛЫК СПИРАЛЬ (уюлдук координата системасында теңдемеси $r = a\sqrt{\varphi}$ түрүндө берилген жалпак ийри сызык. Мында $a = \text{const}$ (r, φ) точканын уюлдук координаталары).

ТЕНДЕМЕЛЕРДИН ПАРАБОЛАЛЫК ТИБИ (айрым туундулуу экинчи тартиптеги дифференциалдык теңдемелердин бир түрү, м.: жылуулук өткөзүчүлүктүн дифференциалдык теңдемеси параболалык типтеги жөнөкөй теңдемелерден болот).

ПАРАБОЛАЛЫК ЦИЛИНДР (багыттоочусу параболалык сызыгы болуп, түзүүчүлөрү параллель түз сызыктардан турган бет).

ПАРАБОЛАЛЫК ӨЗГӨРҮП ТҮЗҮҮ (м.: белгисиздерди параболалык координаталар системаларын пайдаланып, өзгөртүп түзүү).

ПАРАБОЛОИД (экинчи тартиптеги бет. Анын жөнөкөй теңдемесинин бири декарттык координаталар системасында

$$x^2/p + y^2/q = qz$$

болот. Мында $p, q > 0$).

ПАРАБОЛОИД ВРАЩЕНИЯ

ПАРАБОЛОИД ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ
ПАРАДОКС

ПАРАКОМПАКТНОСТЬ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД НАКЛОННЫЙ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ПРЯМОЙ

ПАРАЛЛЕЛИ НА СФЕРЕ

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ ПЕРИОДОВ
ПАРАЛЛЕЛЬ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

АЙЛАНУУ ПАРАБОЛОИДИ (параболаны огунун айланасында айландыргандан пайда болгон бет).
ГИПЕРБОЛАЛЫК ПАРАБОЛОИД
ПАРАДОКС (күтүлбөстүк, таң калаарлык жыйынтыкка алып келе турган ой жүгүртүү).

ПАРАКОМПАКТУУЛУК
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД (негизи параллелограмм болгон призма).

ЖАНТЫК ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД
ТИК ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД (негизги тик бурчтук болуп, каптал грандары негизине перпендикуляр болгон призма).

СФЕРАДАГЫ ПАРАЛЛЕЛДЕР (сфераны экватор тегиздигине параллель тегиздиктер менен кескенден пайда болгон айланалар).
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ (карама-каршы жактары параллель болгон төрт бурчтук).

МЕЗИГЛДЕРДИН ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ

ПАРАЛЛЕЛЬ (сфера менен экватор тегиздигине параллель тегиздиктердин кесилишинен пайда болгон айланалар же тегиздикте жатып, кесилишпөөчү түз сызыктар).

ПАРАЛЛЕЛЬ ЖЫЛДЫРУУ, КОТОРУУ (м.: тегиздикте фигураны берилген вектордун багыты боюнча параллель жылдырса, ал

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ (ЛИНИИ)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ (ПЛОСКОСТИ)

ПАРАМЕТР

ПАРАМЕТР НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ОРТОГОНАЛЬНОЙ (СИМПЛЕКСТИЧЕСКОЙ) ГРУППЫ

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГРУППА

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ФУНКЦИЙ

берилген фигурага барабар фигураны берет).
ПАРАЛЛЕЛЬ ПРОЕКЦИОННО
ПАРАЛЛЕЛЬ ИЙРИ СЫЗЫКТАР
ПАРАЛЛЕЛЬ БЕТТЕР

ПАРАЛЛЕЛЬ ТҮЗ СЫЗЫКТАР, ТЕГИЗДИКТЕР (Евклиддин геометриясында бир тегиздикте жатышып кесилишпеген түз сызыктарды түшүнүшөт).

ПАРАМЕТР (берилген туюнтмадагы негизги эмес чоңдук, м.: борбору (a, b) точкасы радиусу r болгон айлананын каноникалык теңдемесинде a, b, r сандары).

БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН НОРМАЛДУУ ЗАКОНУНУН ПАРАМЕТРИ
ПАРАМЕТРДИК ТҮРГӨ КЕЛТИРҮҮ

ОРТОГОНАЛДЫК (СИМПЛЕКСТҮҮ) ГРУППАНЫ ПАРАМЕТРДӨӨ

ПАРАМЕТРДИК ГИПОТЕЗА

ПАРАМЕТРДИК ГРУППА

ФУНКЦИЯНЫ ПАРАМЕТРИ БОЮНЧА ДИФФЕРЕНЦИЯЛОО

ФУНКЦИЯНЫН ПАРАМЕТРДИК БЕРИЛИШИ (өзгөрмөлүү чоңдуктар — аргументтер жана функциялардын кандайдыр бир параметрден функция түрүндө берилиши, м.: айлананын параметрдик тең-

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ
ПАРСЕВАЛЯ НЕРАВЕНСТВО

ПАСКАЛЯ ТЕОРЕМА

ПЕНТАГОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

ПЕНТАСФЕРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ

ПЕРВАЯ АКСИОМА ПЕАНО

ПЕРВАЯ КВАДРАТИЧНАЯ ФОРМА

демеси $x = x_0 + r \cos t$, $y = y_0 + r \sin t$ болот).

ПАРАМЕТРДИК ЭЛЕСТИЛИШ (функциянын параметрдик берилиши же ийри сызыктын теңдемесинин параметрдик берилиши).

ПАРАМЕТРДИК ТЕНДЕМЕ

ПАРСЕВАЛДЫН БАРАБАРСЫЗДЫГЫ (функцияны тригонометриялык катарга ажыратуудан пайда болгон функциянын коэффициенттери менен байланышкан маанилүү барабарсыздык).

ПАСКАЛДЫН ТЕОРЕМАСЫ (проективдик геометриядагы негизги теорема).

ПЕНТАГОНАЛДЫК, БЕШ БУРЧТУУ САНДАР (алар $(3n^2 - n) : 2$ түрүндөгү натуралдык сандар, экинчи тартиптеги арифметикалык катарды түзүшөт).

ПЕНТАСФЕРАЛЫК КООРДИНАТАЛАР (жогорку геометрияда кезигүүчү конформдук чагылдыруу менен байланышкан түшүнүк).

ПЕАНОНУН I АКСИОМАСЫ (бүтүн сандардын теориясын аксиоматикалык түзүүгө колдонуучу негизги аксиомалардын бирөө).

БИРИНЧИ КВАДРАТТЫК ФОРМА (ийри сызыктуу координаталар системасында чексиз кичине жаанын дифференциалын же сызыктуу элементин табуунун формуласы. Ал $ds^2 = E dn^2 + 2F du dv +$

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВЕ-
РОЯТНОСТЬ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПО-
НЯТИЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ УРАВ-
НЕНИЕ
ПЕРВООБРАЗНАЯ
ПЕРВООБРАЗНАЯ МАТ-
РИЦА
ПЕРВООБРАЗНАЯ ФУНК-
ЦИЯ

ПЕРВООБРАЗНЫЙ КО-
РЕНЬ

ПЕРВООБРАЗНЫЙ КО-
РЕНЬ ПРОСТОГО ЧИС-
ЛА

ПЕРВЫЕ РАЗНОСТИ
ПЕРВЫЙ ИНТЕГРАЛ

ПЕРЕВОД В ДВОИЧНУЮ
СИСТЕМУ
ПЕРЕВОД ГРАДУСНОЙ
МЕРЫ В РАДИАННУЮ

+ Gdv^2 түрүндө туюнту-
лат).
БАШТАПКЫ ЫКТЫМАЛ-
ДЫК
АЛГАЧКЫ, БАШТАПКЫ
ТҮШҮНҮК
АЛГАЧКЫ ТЕНДЕМЕ
БАШТАПКЫ, ТУҢГУЧ
ТУҢГУЧ МАТРИЦА

ТУҢГУЧ ФУНКЦИЯ (бе-
рилген функциянын туң-
гуч функциясы деп, тууң-
дусу ошол функцияга ба-
рабар болгон функцияны
айтышат).

ТУҢГУЧ ТАМЫР (m мо-
дулу боюнча q санынын
тузгуч тамыры деп, $q^k - 1$
айрымасы m ге бөлүнгөн
 k санын аташат).

ЖӨНӨКӨЙ САНДЫН
ТУҢГУЧ ТАМЫРЫ

БИРИНЧИ АЙЫРМАЛАР
БИРИНЧИ ИНТЕГРАЛ
(дифференциалдык тенде-
мелердин системасынын
каалагандай турактуу
сандарга салыштырмалуу
чечилген чыгарылышта-
ры).

ЭКИЛИК СИСТЕМАГА
АЙЛАНДЫРУУ
ГРАДУСТУК ЧЕНДИ РА-
ДИАНДЫК ЧЕНГЕ АЙ-
ЛАНДЫРУУ (теориялык
маселелерде колдонууга
өтө ыңгайлуу. Радиандык
ченден градустук ченге
өтүү үчүн 180 дин π ге
болгон катышын бир гра-
дуска көбөйтүү жетиштүү
 1 радиан $\approx 57^\circ 17' 44''$).

ПЕРЕГИ'БА ТОЧКА

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНК-
ЦИЯ
ПЕРЕМЕНА ЗНАКА В РЯ-
ДУ ЧИСЕЛ

ПЕРЕМЕННАЯ ВЕЛИЧИ-
НА

ПЕРЕМЕННАЯ ИНТЕГРА-
ЦИИ

ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКОН
ПЕРЕНОС

ПЕРЕНОС НАЧАЛА КООР-
ДИНАТ
ПЕРЕНОСА УРАВНЕНИЯ

ПЕРЕНОСА ЧИСЛА

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

ИЙРЕНДӨӨ ТОЧКАСЫ
(ийри сызыктын ийрендөө
точкасында анын томпок-
тугу тескерисинче өзгөр-
гөн точка болот).

АЛЫП БЕРҮҮЧҮ ФУНК-
ЦИЯ

САН КАТАРЫНДА БЕЛ-
ГИЛЕРДИН ӨЗГӨРҮШҮ,
(м.: мүчөлөрү кезектелүү-
чү сан катарлар).

ӨЗГӨРМӨ ЧОНДУК (ал
каралып жаткан маселеде
ар түрдүү маанилерге ээ
боло алат).

ИНТЕГРАЛДОО ӨЗГӨ-
РҮЛМӨСҮ (интегралдоо
жүргүзүлүүчү чондук).

ОРУН АЛМАШТЫРУУЧУ-
ЛУК ЗАКОНУ (коммута-
тивдик закон).

КОТОРУУ, ТАШУУ, ЖЫЛ-
ДЫРУУ

КООРДИНАТАЛАР БАШ-
ТАЛЫШЫН КОТОРУУ
КОТОРУУ ТЕНДЕМЕСИ

(молекулалардын иретсиз
кыймылынан пайда бол-
гон газ массаларынын же
жылуулук энергиясынын
каторулушун сүрөттөөчү—
газдардын теориясындагы
тендеме).

КОТОРУ САНЫ (эритменин
электролити аркылуу
электр тогу өткөндө берил-
ген тектин (чөйрөнүн)
иондорун кошо алып кете
турган электр санынын
үлүшүн көрсөтүүчү сан).

КЕСИЛИШ (сызыктардын.
беттердин же ар кандай
көптүктөрдүн жалпы эле-
менттерге ээ болушу).

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРУПП

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ (ПЛОСКОСТИ)

ПЕРЕСТАНОВКА

ПЕРЕСТАНОВКА НЕЧЕТНАЯ (ЧЕТНАЯ)

ПЕРЕСТАНОВКА ПЕРВОГО (ВТОРОГО) РОДА

ПЕРЕСТАНОВКА С ПОВТОРЕНИЯМИ

ПЕРИМЕТР

ПЕРИМЕТР ЭЛЛИПСА

ПЕРИОД

ПЕРИОД МЕРОМОРФНОЙ ФУНКЦИИ

ПЕРИОД НЕПРЕРЫВНОЙ ДРОБИ

ПЕРИОД ПОЛЯРНЫХ

ГРУППАЛАРДЫН КЕСИЛИШИ

КӨПТҮКТӨРДҮН КЕСИЛИШИ

ТҮЗ СЫЗЫКТАРДЫН, ТЕГИЗДИКТЕРДИН КЕСИЛИШИ

ОРУН АЛМАШТЫРУУ (тигил же бул сан көптүктөрүнүн элементтерин кандайдыр бир закон боюнча жайлаштыруу. Көптүктүн n элементи болсо, анын орун алмаштыруусунун саны $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ болот).

ТАК (ЖУП) ОРУН АЛМАШТЫРУУ

БИРИНЧИ (ЭКИНЧИ) ТЕКТЕГИ ОРУН АЛМАШТЫРУУ

КАЙТАЛАП ОРУН АЛМАШТЫРУУ

ПЕРИМЕТР (туюк контурдун узундугу. Айрым учурда көп бурчтуктардын жактарынын суммасы).

ЭЛЛИПСТИН ПЕРИМЕТРИ

МЕЗГИЛ (функциянын касиеттери кайталана турган кесинди, м.: $\sin x$ функциясынын мезгили 2π экендиги белгилүү).

МЕРОМОРФДУУ ФУНКЦИЯНЫН МЕЗГИЛИ (бир манилүү регулярдык функция $f(z)$ — мероморфдуу делет. Анын $f(z) = f(z+a)$ шартын канаттандырган a оң саны мезгили болот).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БӨЛЧӨКТҮН МЕЗГИЛИ

ПОЛЯРДЫК МЕЗГИЛ

ПЕРИОД ФУНКЦИИ

ПЕРИОД ЦИКЛИЧЕСКИЙ

ПЕРИОД ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ АВТОМОРФИЗМ

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОТБРАЖЕНИЕ

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПЕРИЦИКЛОИДА

ПЕРПЕНДИКУЛЯР

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ

ПЕРСПЕКТИВА

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОЛЛИНЕАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОТБРАЖЕНИЕ

ФУНКЦИЯНЫН МЕЗГИЛИ

ЦИКЛИК МЕЗГИЛ

ЭЛЛИПСТИК ИНТЕГРАЛДЫН МЕЗГИЛИ

МЕЗГИЛДҮҮ УДААЛАШТЫК

МЕЗГИЛДҮҮ ФУНКЦИЯЛАР (мезгили деп аталган эң кичине турактуу санды аргументине кошкондон мааниси өзгөрбөгөн функциялар).

МЕЗГИЛДҮҮ АВТОМОРФИЗМ

МЕЗГИЛДҮҮ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШ

МЕЗГИЛДҮҮ УЛАНТУУ

МЕЗГИЛДҮҮ ЧЫГАРЫЛЫШ

МЕЗГИЛДҮҮЛҮК

ПЕРИЦИКЛОИДА (жалпак ийри сызык, циклоидалардын түрүнө кирет).

ПЕРПЕНДИКУЛЯР (берилген түз сызыкты же тегиздикти тик бурч аркылуу кесип өтүүчү түз сызык).

ПЕРПЕНДИКУЛЯРДЫК КЕСИЛИШ

ТҮЗ СЫЗЫКТАРДЫН ПЕРПЕНДИКУЛЯРДЫГЫ (кесилишинде тик бурч түзүүчү түз сызыктар).

ПЕРСПЕКТИВА (фигураны борбордук проекциялоону пайдаланып, тегиздикте чийүүнүн жолу, м.: нерсенин фотографиясы ж. б.).

ПЕРСПЕКТИВДҮҮ КОЛЛИНЕАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВДҮҮ ЧАГЫЛДЫРУУ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАС-
ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СООТ-
ВЕСТВИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУЧ-
КИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЯДЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФИГУ-
РЫ
ПЕРСПЕКТОГРАФ
ПЕРФОКАРТА

ПЕРФОЛЕНТА

ПЕРФОРАТОР

ПЕРФОРИРОВАНИЕ, ПЕР-
ФОРАЦИЯ
ПИ

ПРАВИЛЬНАЯ ПИРАМИДА

ПИРАМИДА ОПИСАННАЯ
ПИРАМИДА ПРАВИЛЬ-
НАЯ

ПИФОГОРОВА ТЕОРЕМА

ПЕРСПЕКТИВДУУ ЖАП.
ЛАНЫШ
ПЕРСПЕКТИВДУУ ТУУРА
КЕЛИШ
ПЕРСПЕКТИВДУУ БОО-
ЛОР

ПЕРСПЕКТИВДУУ КА-
ТАРЛАР
ПЕРСПЕКТИВДУУ ФИГУ-
РАЛАР
ПЕРСПЕКТОГРАФ
ПЕРФОКАРТА (перфолен-

та, белгилүү бир максатта
универсалдык эсептөөчү
машиналарда колдонулу-
чу лента).

ПЕРФОЛЕНТА (эсептөөчү
аналитикалык машиналар-
да белгилүү бир жол ме-
нен сандарды түшүрүүчү
лента).

ПЕРФОРАТОР (эсептөөчү
аналитикалык машиналар-
дын системасына кирүүчү
машина).

ПЕРФОКАРТАГА ТҮШҮ-
РҮҮ

ПИ (айлананын узундугун
диаметрине болгон каты-
шы. Ал турактуу сан,
 $P=3,141592\dots$).

ПИРАМИДА (негизи n жак-
туу бурчтук, каптал гран-
дары n үч бурчтуктардан
турган фигура).

СЫРТТАН СЫЗЫЛГАН
ПИРАМИДА

ТУУРА ПИРАМИДА (неги-
зи туура көп бурчтук бо-
луп, бийиктиги негизинин
борбору аркылуу өтүүчү
пирамида).

ПИФОГОРДУН ТЕОРЕМА-
СЫ (тик бурчтуу үч бурч-

ПЛАН

ПЛАНИМЕ'ТР

ПЛАНИМЕ'ТР С НО'НИУ-
СОМ

ПЛАНИМЕ'ТР ПОЛЯ'РНЫЙ

ПЛАНИМЕ'ТР-ТОПО'РИК
ПЛАНИМЕ'ТРИЯ

ПЛО'СКАЯ ЗАДА'ЧА

ПЛО'СКАЯ КРИВА'Я

ПЛО'СКАЯ ФИГУ'РА
ПЛО'СКО-ПАРАЛЛЕ'ЛЬ-
НОЕ ПО'ЛЕ
ПЛО'СКОСТЬ

ПЛО'СКОСТЬ КАСА'ТЕЛЬ-
НАЯ

ПЛО'СКОСТЬ КО'МПЛЕКС-
НЫХ ЧИ'СЕЛ
ПЛО'СКОСТЬ ПРОЕ'КЦИИ

20° 1624

туктарда катеттеринин
квадраттарынын суммасы
гипотенузасынын квадра-
тына барабар).

ПЛАН (белгилүү масштаб
боюнча алынган фигура-
нын тегиздиктеги ортого-
налдуу проекциясы).

ПЛАНИМЕТР (тегиздиктеги
фигуралардын аянтын
аныктоого колдонулуучу
математикалык курал).

НОНИУСТУУ ПЛАНИ-
МЕТР

ПОЛЯРДЫК ПЛАНИМЕТР
(полярдик координата сис-
темасына негизделип тү-
зүлөт).

БАЛТАЧА-ПЛАНИМЕТР
ПЛАНИМЕТРИЯ (тегиздик-
теги фигуралардын касиет-
терин үйрөнүүчү геомет-
риянын бөлүгү).

ТЕГИЗДИКТЕГИ МАСЕЛЕ
(математикалык физикада
эки өлчөмдүү мейкиндикте
карала турган маселелер).

ЖАЛПАК (тегиздиктеги)

ИЙРИ СЫЗЫК

ЖАЛПАК ФИГУРА

ЖАЛПАК-ПАРАЛЛЕЛЬ

ТАЛАА

ТЕГИЗДИК (геометриядагы
негизги түшүнүктөрдүн
бири. Геометриянын логи-
калык түзүүдө «тегиздик»
алгачкы түшүнүк катарын-
да алынат).

ЖАНЫМА ТЕГИЗДИК
(мейкиндикте берилген
бетке жаныма болгон те-
гиздик).

КОМПЛЕКСТУУ САНДАР-
ДЫН ТЕГИЗДИГИ
ПРОЕКЦИЯ ТЕГИЗДИГИ

305

ПЛО'СКОСТЬ РА'ВНОЙ
ФА'ЗЫ
ПЛО'СКОСТЬ НОРМА'ЛЬ-
НАЯ

ПЛО'СКОСТЬ СИММЕ'ТРИИ

ПЛО'СКОСТЬ С РАЗРЕ'ЗОМ

ПЛО'СКОСТЬ ФОКА'ЛЬНАЯ
ПЛО'СКОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЛО'СКОСТЬ ЧЕРТЕЖА'
ПЛО'СКОСТЬ ЧИСЛОВА'Я
ПЛО'ТНОЕ ВСЮ'ДУ МНО'-
ЖЕСТВО

ПЛО'ТНОСТЬ ВЕРОЯ'ТНО-
СТИ

ПЛО'ТНОСТЬ В СЕБЕ'
ПЛО'ТНОСТЬ ДЕЙСТВИ'-
ТЕЛЬНЫХ ЧИСЕ'Л

БИРДЕИ ФАЗАДАГЫ ТЕ-
ГИЗДИК
НОРМАЛДУУ ТЕГИЗДИК
(бетке жаныма тегиздикке
перпендикуляр болгон те-
гиздик).

СИММЕТРИЯ ТЕГИЗДИ-
ГИ (ал тегиздикке салыш-
тырмалуу эки фигура күз-
гүдөкүдөй симметриялуу
болушат).

ТИЛИКТҮҮ ТЕГИЗДИК
(комплекттүү тегиздикте
функциянын өзгөчө точка-
сын изоляциялоо же бир
маанилүү тармакталышын
алуу максатында өзгөчө
точканы ичине алгыдай кы-
лып, тигил же бул шоола-
нын точкаларынын көптү-
гүн тегиздиктен чыгарып
коёт).

ФОКУСТУК ТЕГИЗДИГИ
БОРБОРДУК ТЕГИЗДИГИ
ЧИЙМЕ ТЕГИЗДИГИ
САН ТЕГИЗДИГИ

БААРДЫК ЖЕРДЕ ТЫ-
ГЫЗ КӨПТҮК (м.: анык
сандардын көптүгү).

ЫКТЫМАЛДЫКТЫН ТЫ-
ГЫЗДЫГЫ (м.: a , $[a, b]$ да
кокус ξ санынын пайда бо-
луш ыктымалдыгы $p(\xi)$
функциясы болсо, анда

$\int_a^b p(x)dx$ интегралы ко-
кус ξ санынын бөлүнүш
ыктымалдыгынын тыгыз-
дыгы болот).

ӨЗҮНДӨ ТЫГЫЗДЫК
АНЫК, САНДАРДЫН ТЫ-
ГЫЗДЫГЫ (ар кандай
эки анык сандардын ара-
сында эң болбогондо бир
анык сан жатат. Демек анык

ПЛО'ТНОСТЬ ДИСПЕ'РСИИ

ПЛО'ТНОСТЬ ИДЕА'ЛОВ

ПЛО'ТНОСТЬ ИСТО'ЧНИКА

ПЛО'ТНОСТЬ ПОСЛЕ'ДО-
ВАТЕЛЬНОСТИ

ПЛО'ТНОСТЬ РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ВЕРОЯ'ТНОСТЕЙ

ПЛО'ТНОСТЬ СПЕ'КТРА

ПЛО'ЩАДЬ

ПЛО'ЩАДЬ ПЛО'СКОЙ
ФИГУ'РЫ

ПЛО'ЩАДЬ ПОВЕ'РХНО-
СТИ ВРАЩЕ'НИЯ

ПЛО'ЩАДЬ ФИГУ'Р В ПО-
ЛЯ'РНЫХ КООРДИНА'-
ТАХ

ПЛЮ'ККЕРОВЫ КООРДИ-
НА'ТЫ

ПЛЮС

ПОБО'ЧНАЯ ДИАГОНА'ЛЬ
ПОБО'ЧНОЕ РЕШЕ'НИЕ

ПОВЕ'РХНОСТЕЙ ТЕО'РИЯ

ПОВЕ'РХНОСТНАЯ ПЛО'Т-

дан алардын арасында
чексиз көп анык сандар
жатарлыгы көрүнүп ту-
рат).

ДИСПЕРСИЯНЫН ТЫ-
ГЫЗДЫГЫ

ИДЕАЛДАРДЫН ТЫГЫЗ-
ДЫГЫ

БУЛАКТЫН ТЫГЫЗДЫГЫ
(талаалар теориясындагы
негизги түшүнүктөрдөн).

УДААЛАШТЫКТЫН ТЫ-
ГЫЗДЫГЫ

ЫКТЫМАЛДЫКТАРДЫН
БӨЛҮНҮҮ ТЫГЫЗДЫ-
ГЫ, ЫКТЫМАЛДЫК-
ТЫН ТЫГЫЗДЫГЫ

СПЕКТРДИН ТЫГЫЗДЫ-
ГЫ

АЯНТ (геометриядагы негиз-
ги түшүнүк).

ЖАЛПАК ФИГУРАНЫН
АЯНТЫ

АЙЛАНУУ БЕТИНИН АЯН-
ТЫ (м.: берилген октун ай-
ланасында сызыкты айлан-
дырганда пайда болгон
беттин аянты).

ПОЛЯРДЫК КООРДИНА-
ТАЛАРДА ЖАЛПАК ФИ-
ГУРАНЫН АЯНТЫ

ПЛЮККЕРДИН КООРДИ-
НАТАЛАРЫ

ПЛЮС, КОШУУ БЕЛГИСИ
(кошуу амалын көрсөтүү-
чү белги).

КОМӨКЧҮ ДИАГОНАЛЬ
КОМӨКЧҮ (жардамчы)
ЧЫГАРЫЛЫШ

БЕТТЕРДИН ТЕОРИЯСЫ
(дифференциалдык геомет-
риянын беттердин касиет-
терин үйрөнүүчү бөлүгү).

БЕТТИК ТЫГЫЗДЫК

НОСТЬ
ПОВЕРХНОСТНЫМ ИНТЕГ-
РАЛ

ПОВЕРХНОСТЬ ВИНТО-
ВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ, ВПОЛНЕ/
ГЛАДКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ВРАЩЕ-
НИЯ

ПОВЕРХНОСТЬ ВТОРОГО
ПОРЯДКА

ПОВЕРХНОСТЬ ДВУХСТО-
РОННЯЯ

ПОВЕРХНОСТЬ ИНТЕГ-
РАЛЬНАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ КООРДИ-
НАТНАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ КОРРЕ-
ЛЯЦИИ
ПОВЕРХНОСТЬ ЛИНЕЙ-
ЧАТАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ МИНИ-
МАЛЬНАЯ

(аянт бирдигине туура кел-
ген массаны түшүнбүз).
БЕТ БОЮНЧА ИНТЕГРАЛ
(үч аргументтүү функция-
нын ийри бетинин бөлүгү
боюнча алынган интегра-
лы).

БУРАМАЛЫК БЕТ

ТОЛУК ЖЫЛМА БЕТ

АЙЛАНУУ БЕТИ (берилген
октуу айланасында сызык-
тын айлануусу менен тү-
зүлгөн бет).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
БЕТ (м.: сфера же эллип-
сoid. Алар мейкиндикте
экинчи тратиптеги алге-
бралык теңдеме аркылуу
эстелет).

ЭКИ ЖАКТУУ БЕТ (эки
жактуу бетке Мебиустун
барагы мисал боло алат).
ИНТЕГРАЛДЫК БЕТ (эки
аргументтүү дифферен-
циалдык теңдемелердин
чыгарылышы, мейкиндик-
теги беттердин түркүмүн
берет).

КООРДИНАТТЫК БЕТ (ий-
ри сызыктуу координата-
лар системасында коорди-
ната сызыктардын бирөө
турактуу бойдон калган
бет).

КОРРЕЛЯЦИЯ БЕТИ

СЫЗЫКТУУ БЕТ (кыймыл-
дуу түз сызыктын изи ка-
тарында түзүлгөн бет).

МИНИМАЛДЫК БЕТ (ар
бир точкада орточо ийри-
лик (кривизна) нөл бол-
гон бет).

ПОВЕРХНОСТЬ РИМАНА,
МНОГОЛИСТНАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ НАИ-
МЕНЬШЕГО СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ОБЪЕМ-
ЛЕМАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ОДНО-
ЛИСТНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ОРИЕН-
ТИРОВАННАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ ОРТОГО-
НАЛЬНАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ ОТКРЫ-
ТАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ПИРАМИ-
ДАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ПОСТОЯН-
НОЙ КРИВИЗНЫ
ПОВЕРХНОСТЬ ПРЕДЕЛЬ-
НАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ РАЗВЕР-
ТЫВАЮЩАЯСЯ

ПОВЕРХНОСТЬ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТЬ РЕГРЕС-
СИИ

ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБ-
ЧАТАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ УРОВНЯ

РИМАНДЫН КӨП ТАР-
МАКТУУ БЕТИ (көп маа-
нилүү комплекстүү функ-
циянын бир маанилүү мо-
делин элестетүү үчүн тү-
зүлгөн бет).

ЭН АЗ ҚАРШЫЛЫҚТУУ
БЕТ

КУРЧАЛУУЧУ БЕТ

БИР ТАРМАКТУУ БЕТ

ОРИЕНТАЦИЯЛАНГАН
БЕТ (бетти курчаган кон-
турду өзгөрмөлүү точка-
нын кыдырын чыгуусу
кандайдыр багыттар ме-
нен макулдашкан болот).
ОРТОГОНАЛДУУ БЕТ (ал
бет экинчи бетти кескенде,
кесилиш точкаларында
жүргүзүлгөн жаныма те-
гиздиктердин перпендику-
лярдуу болушу).

АЧЫК БЕТ

ПИРАМИДАЛЫК БЕТ

ИЙРИЛИГИ ТУРАКТУУ
БЕТ
ПРЕДЕЛДИК БЕТ

ЖАЗЫЛУУЧУ БЕТ (тегиз-
дикке жазууга мүмкүн
болгон бет).

БӨЛҮНҮШҮҮ БЕТИ (м.:
беттин тыгыздыктарынын
бөлүнүшү).

РЕГРЕССИЯ БЕТИ

ТҮТҮК ФОРМАСЫНДАГЫ
БЕТ

ДЕНГЭЭЛ БЕТ (үч аргу-
менттүү скалярдык функ-

ПОВЕРХНОСТЬ ФОКАЛЬ-
НАЯ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ГРА-
ДИЕНТ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ИНТЕГ-
РАЛ

ПОВТОРНОЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАНИЕ

ПОВТОРНОЕ ИНТЕГРИ-
РОВАНИЕ

ПОВОРОТ ОСЕИ
ПОВТОРНЫЙ ПЕРЕХОД
ПОВТОРНЫЙ ПРЕДЕЛ
ПОГРЕШНОСТЬ

ПОГРЕШНОСТЬ АППРОК-
СИМАЦИИ
ПОГРЕШНОСТЬ ИНТЕР-
ПОЛЯЦИИ

ПОГРЕШНОСТЬ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНАЯ

ция турактуу санга айлан-
ган мейкиндиктеги точка-
лардын орду).
ФОКУСТУК БЕТ

БЕТТИК ГРАДИЕНТ

БЕТТЕГИ ИНТЕГРАЛ
(кандайдыр бетте берил-
ген функциянын интегралы,
м.: өзгөрмөлүү тыгыз-
дык бет боюнча таркалса,
анда ал беттин массасын
бет боюнча алынган интег-
ралдын жардамы менен
эсептөөгө болот).

КАПИТАЛАП ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛОО (жогорку тар-
типтеги дифференциал-
дар):

КАПИТАЛАП ИНТЕГРАЛ-
ДОО (кош интегралдар
жана үч ирет ж. б. интег-
ралдар, кайталап интег-
ралдоого келтирилет).

ОКТОРДУ БУРУУ
КАПИТАЛАП ӨТҮҮ
КАПИТАЛАНМА ПРЕДЕЛ
КАТА (каралып жаткан сан
менен анын жакындашты-
рылган маанисинин орто-
сундагы айырма).

АППРОКСИМАЦИЯДАГЫ
КАТАЛЫК
ИНТЕРПОЛЯЦИЯДАГЫ
КАТАЛЫК (функцияны
каралган интервалда ин-
терполяциялык көп менен
алмаштырганда жиберил-
үүчү ката).

САЛЫШТЫРМА КАТА (аб-
солюттук катанын сандын
жакындаштырылган маа-
нисинин абсолюттук чоң-
дугуна болгон катышы).

ПОГРЕШНОСТЬ С ИЗ-
БЫТКОМ
ПОГРЕШНОСТЬ ФУНК-
ЦИИ
ПОДАЛГЕБРА
ПОДБАЗИС
ПОДБОРА МЕТОД
ПОДВИЖНАЯ ГИПЕР-
ПЛОСКОСТЬ
ПОДВИЖНАЯ КРИТИЧЕ-
СКАЯ ТОЧКА
ПОДВИЖНОЙ РАДИУС
ПОДГРУППА
ПОДИНТЕГРАЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ
ПОДИНТЕГРАЛЬНОЕ ВЫ-
РАЖЕНИЕ
ПОДКАСАТЕЛЬНАЯ

ПОДКЛАСС
ПОДКОЛЬЦО

ПОДКОРЕННОЕ ВЫРА-
ЖЕНИЕ
ПОДМАТРИЦА
ПОДМНОЖЕСТВО
ПОДНОРМАЛЬ

АРТЫГЫ МЕНЕН АЛЫН-
ГАН КАТАЛЫК
ФУНКЦИЯНЫН КАТАЛЫ-
ГЫ
АЛГЕБРАНЫН БӨЛҮГҮ
БАЗИСТИН БӨЛҮГҮ
ТАНДАП АЛУУ МЕТОДУ
КЫЙМЫЛДУУ ГИПЕРТЕ-
ГИЗДИК
КЫЙМЫЛДУУ КРИТИКА-
ЛЫК ТОЧКА
КЫЙМЫЛДУУ РАДИУС
ГРУППАНЫН БӨЛҮГҮ
ИНТЕГРАЛДЫН АЛДЫН-
ДАГЫ ФУНКЦИЯ
ИНТЕГРАЛДЫН АЛДЫН-
ДАГЫ ТУЮНТМА
ЖАНЫМАНЫН АСТЫН-
КЫ КЕСИНДИСИ (м.:
тегиздиктеги ийри сызык-
ка жүргүзүлгөн жаныма-
нын жануу точкасынан ОХ
огуна чейинки кесиндиси-
нин ОХ огуна болгон про-
екциясы).

КЛАССТЫН БӨЛҮГҮ
АЛКАКТЫН БӨЛҮГҮ
(эгерде А алкагынын бар-
дык элементтери В алка-
гынын кээ бир элементте-
ринен турса (бирок теске-
рисинче эмес) анда А ал-
кагы В алкагынын бөлүгү
болот).

ТАМЫР АСТЫНДАГЫ
ТУЮНТМА
МАТРИЦА БӨЛҮГҮ
КӨПТҮКТҮН БӨЛҮГҮ
НОРМАЛДЫН АСТЫНКЫ
КЕСИНДИСИ (тегиздик-
теги ийри сызыкка берил-
ген точкада жүргүзүлгөн
нормаль сызыктын ал
точкадан ОХ огуна чейин-

ПОДО'БИЕ

ПОДО'БИЕ МНОГОГРА'Н-
НИКОВ
ПОДО'БИЕ ОБРАТНОЕ
ПОДО'БИЕ ФИГУ'Р

ПОДО'БИЕ УПОРЯ'ДОЧЕН-
НЫХ МНО'ЖЕСТВ
ПОДО'БНЫЕ ГРУ'ППЫ
ПОДО'БНЫЕ МАТРИЦЫ

ПОДО'БНЫЕ ОДНОЧЛЕ'Н-
НЫ
ПОДО'БНЫЕ ПОДСТА-
НОВКИ
ПОДО'БНЫЕ ФИГУ'РЫ
ПОДО'БНЫЕ ЧЛЕ'НЫ

ПОДПО'ЛЕ
ПОДПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ
ПОДПРОГРАММА

ПОДПРОСТРАНСТВО

ПОДРАЗВИ'ЕНИЕ
ПОДСИСТЕ'МА ВЕКТОРОВ

ПОДСТАНО'ВКА

ки бөлүгүнүн ОХ огун
болгон проекциясы).
ОКШОШТУК (эки фигура-
нын бирдей формага ээ бо-
лушу, м.: тигишелүү жакта-
ры пропорциялаш болгон
үч бурчтуктар).

КОП ГРАНДЫКТАРДЫН
ОКШОШТУГУ
ТЕСКЕРИ ОКШОШТУК
ФИГУРАЛАРДЫН ОК-
ШОШТУГУ

ИРЕТТЕЛГЕН КӨПТҮК-
ТӨРДҮН ОКШОШТУГУ
ОКШОШ ГРУППАЛАР
ОКШОШ МАТРИЦАЛАР
(n тартинтеги квадраттык
А жана В матрицалар
үчүн $B = P^{-1}AP$ байланы-
шы орундалса, анда А жа-
на В матрицалар окшош
делет. Мында Р, n-тартин-
теги тескери матрицасы
бар болгон матрица).
ОКШОШ БИР МҮЧӨЛӨР

ОКШОШ ОРДУНА КОЮ-
ЛАР

ОКШОШ ФИГУРАЛАР
ОКШОШ МҮЧӨЛӨР (көп
мүчөгө кирип, бири-бири-
нен коэффициенттери ме-
нен гана айырмаланган
бир мүчөлөр).

ТАЛААНЫН БӨЛҮГҮ
УДААЛАШТЫН БӨЛҮГҮ

ПРОГРАММАНЫН БӨЛҮ-
ГҮ
МЕЙКИНДИКТИН БӨЛҮ-
ГҮ
АЖЫРАТУУНУН БӨЛҮГҮ
ВЕКТОРЛОРДУН СИСТЕ-
МАСЫНЫН БӨЛҮГҮ
ОРДУНА КОЮУ (м.: берил-

ПОДСТРУКТУ'РА
ПОДХОДЯЩАЯ ДРОБЬ

ПОДЭ'РА

ПОДЭ'РНАЯ ПОВЕ'РХ-
НОСТЬ
ПОДЭ'РНЫИ ТРЕУГО'ЛЬ-
НИК
ПОЗИЦИО'ННОЕ ИСЧИС-
ЛЕНИЕ

ПОКАЗА'ТЕЛЬ
ПОКАЗА'ТЕЛЬ КО'РНЯ

ПОКАЗА'ТЕЛЬ НАТУ-
РАЛЬНЫИ
ПОКАЗА'ТЕЛЬ ОДНОРО'Д-
НОСТИ
ПОКАЗА'ТЕЛЬ СТЕ'ПЕНИ
ПОКАЗА'ТЕЛЬ ЯДРА'

сен көптүктүн элементте-
рин, экинчи бир көптүктүн
элементтери менен алмаш-
тыруу).

СТРУКТУРАНЫН БӨЛҮГҮ
ЖАКЫНДООЧУ БӨЛЧӨК
(үзгүлтүксүз бөлчөктөр-
дүн бөлүгүнөн пайда бол-
гон сандар же функция-
лар, м.: чексиз ондук бөл-
чөктүн биринчи к бөлүзүн
карасак, ал жакындоочу
бөлчөктү берет).

ПОДЭРА (берилген l жал-
пак ийри сызыгына жүр-
гүзүлгөн жанымаларга бе-
рилген O точкасынан жүр-
гүзүлгөн перпендикуляр-
дын геометриялык орду).
ПОДЭРА БЕТИ (подэрадан
өлчөмү бирге артык).
ПОДЭРА ҮЧ БУРЧТУГУ

ПОЗИЦИЯЛЫК ЖЕ ОР-
ДУНА КАРАТА ЭСЕП-
ТӨӨ (цифралардын алган
ордуна карата ар түрдүү
сан маанисине ээ болуу
принцибине негизделген
эсептөөнүн системасы, м.:
эсептөөнүн биз колдонуп
жүргөн ондук системасын-
да 9 жана 1 цифраларын
алсак, 91 же 19 түрүндө
жазуу менен эки башка
санга ээ болобуз).

КӨРСӨТКҮЧ
ТАМЫРДЫН КӨРСӨТКҮ-
ЧҮ
НАТУРАЛДЫК КӨРСӨТ-
КҮЧ
БИР ТЕКТҮҮЛҮК КӨР-
СӨТКҮЧҮ
ДАРАЖА КӨРСӨТКҮЧҮ
ЯДРО КӨРСӨТКҮЧҮ

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

ПОЛЕ

ПОЛЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ

ЧИСЕЛ

ПОЛЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ

ЧИСЕЛ

ПОЛЕ БЕЗВИХРЕВОЕ

ПОЛЕ ВЫЧЕТОВ

ПОЛЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ

ЧИСЕЛ

ПОЛЕ ДРОБНЫХ ЧИСЕЛ

ПОЛЕ ИРРАЦИОНАЛЬ-

НЫХ ЧИСЕЛ

ПОЛЕ КОММУТАТИВНОЕ

КӨРСӨТКҮЧТҮҮ ФУНКЦИЯ (негизги турактуу, көрсөткүч өзгөрмөлүү болгон элементардык функция, м.: a^x , e^x ж. б.).

КӨРСӨТКҮЧТҮҮ ТУЮНТМА (туюнтма негизги өзгөрмө чоңдук көрсөткүч түрүндө кирет).

КӨРСӨТКҮЧТҮҮ САЛЫШТЫРУУ

КӨРСӨТКҮЧТҮҮ ТЕНДЕМЕ (тендемеде белгисиз x даража көрсөткүч түрүндө кезигет, м.: $3^x - 4^{x-2} \cdot 2^x = 0$).

КӨРСӨТКҮЧТҮҮЛҮК ЗАКОНУ

ТАЛАА (талаа — берилген негизги эки амалдарга салыштырмалуу арифметиканын касиеттери орундалган элементтердин көптүгү).

АЛГЕБРАЛЫК САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

АРИФМЕТИКАЛЫК САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

КУЮНСУЗ ТАЛАА ЖЕ ПОТЕНЦИАЛДЫК ТАЛАА

ВЫЧЕТТЕР ТАЛААСЫ

АНЫК САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

БӨЛЧӨКТҮҮ САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

ИРРАЦИОНАЛДЫК САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

КОММУТАТИВДИК ТАЛАА (кошуу же көбөйтүү амалдарына салыштырмалуу коммутативдик (орун алмаштыруучулук) касиети аткарылган талаа).

ПОЛЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

ПОЛЕ КОРНЕЙ

ПОЛЕ МНИМОСТИ ГАЛУА

ПОЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПОЛЕ НОРМАЛЕЙ

ПОЛЕ ОПЕРАТОРОВ

ПОЛЕ ОТНОШЕНИЙ

ПОЛЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

ПОЛЕ ОСЕВОЕ

ПОЛЕ ПЕРВОГО (ВТОРОГО) РОДА

ПОЛЕ, ПОРОЖДЕННОЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИМ ЧИСЛОМ

ПОЛЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ К ГРУППЕ

ПОЛЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛЕ РАСШИРЕНИЯ

ПОЛЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

ПОЛЕ РЯДОВ

ПОЛЕ СИЛОВОЕ

ПОЛЕ СКАЛЯРНОЕ

КОМПЛЕКСТУУ САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

ТАМЫРЛАР ТАЛААСЫ

ГАЛУАНЫН ЖАЛГАНДЫКТАРЫНЫН ТАЛААСЫ

БАГЫТТАР ТАЛААСЫ (1 тартиптеги кадимки дифференциалдык тендемелердин чыгарылышынын ар бир точкасындагы жүргүзүлгөн жанымасынын багыттарынын көптүгү).

НОРМАЛДАР ТАЛААСЫ

ОПЕРАТОРЛОР ТАЛААСЫ

КАТЫШТАР ТАЛААСЫ

ТЕРС САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

ОКТУК ТАЛАА (цилиндрик координата системасында скалярдык талаанын жалгыз гана окко чейинки аралыкка көз каранды болуусу).

БИРИНЧИ (ЭКИНЧИ)

ТЕКТЕГИ ТАЛАА

АЛГЕБРАЛЫК САНДАН

ПАЙДА БОЛГОН ТАЛАА

ГРУППАГА ТААНДЫК

ТАЛАА

ОРУН АЛЫШУУ ТАЛААСЫ

КЕҢЕЙТҮҮ ТАЛААСЫ

РАЦИОНАЛДЫК САНДАРДЫН ТАЛААСЫ

КАТАРЛАР ТАЛААСЫ

КҮЧ ТАЛААСЫ

СКАЛЯРДЫК ТАЛАА

(мейкиндиктин же тегиздиктин бөлүгүнүн ар бир точкасына, толук белгилүү бирден-бир скалярдык чоңдук туура келиши).

ПО'ЛЕ СО'БСТВЕННОЕ

ПО'ЛЕ СОБЫ'ТИЙ
ПО'ЛЕ СРАВНЕ'НИЙ ПО
ДА'ННЫМ МО'ДУЛЯМ

ПО'ЛЕ СТОХАСТИ'ЧЕСКОЕ
ПО'ЛЕ ТРАНСВЕРСА'ЛЬ

ПО'ЛЕ ТРАНСЦЕНДЕ'НТ-
НЫХ ЧИ'СЕЛ

ПО'ЛЕ ЦЕ'ЛЫХ ЧИ'СЕЛ

ПО'ЛЕ ЦЕНТРА'ЛЬНОЕ

ПО'ЛЕ ЦИЛИНДРИ'ЧЕ-
СКОЕ

ПО'ЛЕ ЧА'СТНЫХ
ПОЛИВЕ'КТОР

ПОЛИГАРМОНИ'ЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

ПОЛИГО'Н

ПОЛИГОНА'ЛЬНАЯ ФУНК-
ЦИЯ

ӨЗДҮК ТАЛАА

(мейкиндиктин же тегиз-
диктин же бөлүгүнүн ар
бир точкасына, толук бел-
гилүү бирден-бир скаляр-
дык чондуктун туура ке-
лиши).

ОКУЯЛАР ТАЛААСЫ
БЕРИЛГЕН МОДУЛЬ БО-
ЮНЧА САЛЫШТЫРУУ.
ЛАР ТАЛААСЫ

СТОХАСТИКАЛЫК ТАЛАА
ТРАНСВЕРСАЛЬ ТАЛАА-
СЫ
ТРАНСЦЕНДЕНТТИК
САНДАРДЫН ТАЛАА-
СЫ

БҮТҮН САНДАРДЫН ТА-
ЛААСЫ

БОРБОРДУК ТАЛАА ЖЕ
СФЕРАЛЫК ТАЛАА

ЦИЛИНДРДИК ТАЛАА
(октук талаа)

ТИИЙНДИЛЕР ТАЛААСЫ
ПОЛИВЕКТОР (көп вектор;

өзүнүн ар кандай эки ин-
дексине карата кыйгач
симметриялуу болгон тен-
зор, м.: a_{ij} ; коварианттуу

бивектор болсо, $a_{ij} = -a_{ji}$
барабардыгы аткарылат).

ПОЛИГАРМОНИКАЛЫК
ФУНКЦИЯ

(n аргументтүү функция,
ага Лапластын операто-
рун m жолу колдонгондо
аны нөлгө айлантат).

ПОЛИГОН ЖЕ КӨП
БУРЧТУК (чектүү санда-
гы кесиндилерден түзүл-
гөн сынык сызыктар).

ПОЛИГОНАЛДУУ ФУНК-
ЦИЯ КӨП БУРЧТУУ
ФУНКЦИЯ

ПОЛИЛИНЕ'ТНАЯ ФОРМА

ПОЛИНО'М

ПОЛИОНО'М ПЕ'РВОГО
ПОРЯ'ДКА

ПОЛИНО'М ТРИГОНОМЕТ-
РИ'ЧЕСКИЙ

ПОЛИНО'М ЧЕ'БЫШЕВА
(ЛЕЖА'НДРА и др.)

ПОЛИНОМИА'ЛЬНЫЕ
КОЭФФИЦИЕН'ТЫ

ПОЛИНОМИА'ЛЬНЫЙ
ИДЕА'Л

ПОЛИЭ'ДР

ПОЛИЭ'ДРАЛЬНАЯ ОК-
РЕ'СТНОСТЬ

ПОЛИЭ'ДРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ПОЛИЭ'ДРИЧЕСКАЯ
ГРУППА

ПО'ЛНАЯ АДДИТИВ-
НОСТЬ

ПО'ЛНАЯ АНАЛИТИ'ЧЕ-
СКАЯ ФУНКЦИЯ

ПО'ЛНАЯ АФФИННАЯ
ГРУППА

ПО'ЛНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

ПО'ЛНАЯ (ГАУССОВА)
КРИВИЗНА'

ПО'ЛНАЯ ИНДУКЦИЯ

КӨП СЫЗЫКТУУ ФОРМА
(ар бир кошулуучусу ар
башка өзгөрүүчүлөрдүн
көбөйтүндүсүнөн турган
алгебралык көп мүчө, м.:

$$\sum_{i,j,k} a_{ijn} x_i y_j z_k, \text{ мында}$$

$$i < j < k = 1, x_1, x_2, \dots, x_n;$$

$$y_1, y_2, \dots, y_n; z_1, z_2, \dots, z_n).$$

ПОЛИНОМ, БҮТҮН КӨП
МҮЧӨ

БИРИНЧИ ДАРАЖАЛУУ
КӨП МҮЧӨ

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫК
КӨП МҮЧӨ

ЧЕБЫШЕВДИН (ЛЕЖАН-
ДРДЫН ж. б.) КӨП МҮ-
ЧӨСҮ (тригонометриялык
көп мүчөлөрдүн бир түрү
Чебышевдин полиному бо-
лот).

ПОЛИНОМДУК КОЭФФИ-
ЦИЕНТТЕР

ПОЛИНОМДУК ИДЕАЛ

ПОЛИЭДР (мейкиндиктеги
томпок көп грандык)

ПОЛИЭДРДИК АЙМАК

ПОЛИЭДРДИК КОМП-
ЛЕКС

ПОЛИЭДРДИК ГРУППА

ТОЛУК АДДИТИВДИК

ТОЛУК АНАЛИТИКАЛЫК
ФУНКЦИЯ

ТОЛУК АФФИНДИК
ГРУППА

ТОЛУК ЫКТЫМАЛДЫК

ТОЛУК (ГАССТУК) ИИ-
РИЛИК

ТОЛУК ИНДУКЦИЯ

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ГРУППА
ПОЛНАЯ МАТЕМАТИЧЕ-
СКАЯ ИНДУКЦИЯ
ПОЛНАЯ МЕРА
ПОЛНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПОЛНАЯ ПРИВОДИ-
МОСТЬ ГРУППЫ
ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

ПОЛНАЯ СИСТЕМА
АКСИОМ

ПОЛНАЯ СИСТЕМА ВЫ-
ЧЕТОВ
ПОЛНАЯ СИСТЕМА ЛИ-
НЕЙНЫХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЙ
ПОЛНАЯ СИСТЕМА ОК-
РЕСТНОСТЕЙ
ПОЛНАЯ СИСТЕМА ОРТО-
ГОНАЛЬНЫХ ВЕКТО-
РОВ
ПОЛНАЯ СИСТЕМА
ФУНКЦИИ
ПОЛНАЯ СТРУКТУРА

ПОЛНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПОЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

ПОЛНОЕ КВАДРАТНОЕ
УРАВНЕНИЕ
ПОЛНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПОЛНОЕ УПОРЯДОЧЕ-
НИЕ

ПОЛНЫЙ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛ
ПОЛНЫЙ ИНТЕГРАЛ
ПОЛНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕР-
ШИННИК

ТОЛУК ИНФОРМАЦИЯ
ТОЛУК КОМПЛЕКСТУУ
ГРУППА
ТОЛУК МАТЕМАТИКА-
ЛЫК ИНДУКЦИЯ
ТОЛУК ЧЕН
ТОЛУК БЕТ
ГРУППАНЫН ТОЛУК
КЕЛТИРҮҮЧҮЛҮГҮ
ТОЛУК ТУУНДУ (көп ар-
гументтүү функциянын
параметр боюнча алын-
ган толук туундусу).

АКСИОМАЛАРДЫН ТО-
ЛУК СИСТЕМАСЫ (өз
ара карама-каршылыкты
бербеген аксиомалар сис-
темасы).

ВЫЧЕТТЕРДИН ТОЛУК
СИСТЕМАСЫ
СЫЗЫКТУУ ТУЮНТУУ-
НУН ТОЛУК СИСТЕМА-
СЫ

АЙМАКТАРДЫН ТОЛУК
СИСТЕМАСЫ
ОРТОГОНАЛДУУ ВЕК-
ТОРЛОРДУН ТОЛУК
СИСТЕМАСЫ

ФУНКЦИЯЛАРДЫН ТО-
ЛУК СИСТЕМАСЫ
ТОЛУК СТРУКТУРА (ТУ-
ЗҮЛҮШ)

ТОЛУК ТУРУКТУУЛУК
ТОЛУК ӨЗГӨРҮҮ ЖЕ ТО-
ЛУК ВАРИАЦИЯ
ТОЛУК КВАДРАТТЫК
ТЕНДЕМЕ

ТОЛУК МЕЙКИНДИК
ТОЛУК ИРЕТТЕЛИШ

ТОЛУК ДИФФЕРЕНЦИАЛ

ТОЛУК ИНТЕГРАЛ
ТОЛУК ТӨРТ ЧОКУЛУУ

ПОЛНЫЙ ЭЛЛИПТИЧЕ-
СКИЙ ИНТЕГРАЛ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЕ-
ЛИЧИНА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ НОР-
МАЛЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТО-
РОНА ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НА-
ПРАВЛЕНИЕ НА КРИ-
ВОЙ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОРИЕН-
ТИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОПРЕ-
ДЕЛЕННАЯ ФОРМА
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЛИ-
НЕЙНЫЙ ФУНКЦИО-
НАЛ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛ
ПОЛОСА
ПОЛОСА АНАЛИТИЧ-
НОСТИ
ПОЛОСА ОДНОЗНАЧНО-
СТИ
ПОЛОСА ПЕРИОДОВ
ПОЛОСКА ХАРАКТЕРИ-
СТИЧЕСКАЯ
ПОЛУАДДИТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ
ПОЛУАСИМПТОТИЧЕ-
СКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПОЛУГРУППА
ПОЛУГРУППА ЭНДОМОР-
ФИЗМОВ
ПОЛУДИСТРИБУТИВ-
НЫЙ ЗАКОН
ПОЛУИНТЕРВАЛ
ПОЛУКУБИЧЕСКАЯ ПА-
РАБОЛА
ПОЛУЛОГАРИФМИЧЕ-
СКАЯ БУМАГА

ТОЛУК ЭЛЛИПСТИК ИН-
ТЕГРАЛ
ОҢ ЧОНДУК

ОҢ НОРМАЛЬ

БЕТТИН ОҢ ЖАГЫ

ИЙРИ СЫЗЫКТАГЫ ОҢ
БАГЫТ

ОҢ ОРИЕНТИРЛЕНГЕН
БЕТ

ОҢ АНЫКТАЛГАН ФОР-
МА

ОҢ ЧЫГАРЫЛЫШ

СЫЗЫКТУУ ОҢ ФУНК-
ЦИОНАЛ

ОҢ БУРЧ

ТИЛКЕ
АНАЛИТИКАЛЫК ТИЛ-
КЕСИ

БИР МААНИЛҮҮЛҮКТҮН
ТИЛКЕСИ

МЕЗГИЛДЕР ТИЛКЕСИ
ХАРАКТЕРИСТИКАЛЫК
ТИЛКЕЧЕ

ЖАРЫМ АДДИТИВДИК
ФУНКЦИЯЛАР

ЖАРЫМ АСИМПТОТА-
ЛЫК КЫЙМЫЛ

ЖАРЫМ ГРУППА
ЭНДОМОРФИЗМДЕРДИН

ЖАРЫМ ГРУППАСЫ
ЖАРТЫЛАЙ ДИСТРИБУ-
ТИВДИК ЗАКОН

ЖАРЫМ ИНТЕРВАЛ
ЖАРЫМ КУБДУК ПАРА-
БОЛА

ЖАРЫМ ЛОГАРИФМДИК
КАГАЗ

ПОЛУМЕТАЦИКЛИ'ЧЕ-
СКАЯ ГРУППА
ПОЛУМЕТРИ'ЧЕСКАЯ
СВЯЗНОСТЬ
ПОЛУМЕТРИ'ЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПОЛУМОДУЛЯ'РНАЯ
СТРУКТУРА
ПОЛУМОДУЛЯ'РНОСТЬ

ПОЛУНЕПРЕРЫ'ВНАЯ ИН-
ВОЛЮЦИЯ
ПОЛУНЕПРЕРЫ'ВНОСТЬ

ПОЛУОРТОГОНА'ЛЬ-
НОСТЬ
ПОЛУО'СЬ
ПОЛУОТКРЫТЫЙ ИНТЕР-
ВАЛ
ПОЛУПЕРМАНЕ'НТНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ПОЛУПРИВОДИ'МОЕ
ПРЕДСТАВЛЕ'НИЕ
ПОЛУПРОСТА'Я ГРУППА

ПОЛУПРОСТО'Е КОЛЬЦО'

ПОЛУПРОСТРАНСТВО
ПОЛУПРЯМА'Я

ПОЛУПЛО'СКОСТЬ

ПОЛУПУЧО'К
ПОЛУСЕГМЕНТ
ПОЛУСИММЕТРИ'ЧЕСКАЯ
ГРУППА
ПОЛУСИММЕТРИ'ЧЕСКАЯ
СВЯЗНОСТЬ

ПОЛУСИММЕТРИ'ЧЕ-
СКИЙ ОБЪЕКТ

ЖАРТЫЛАЙ МЕТАЦИКЛ-
ДУУ ГРУППА
ЖАРТЫЛАЙ ӨЛЧӨМДҮҮ
БАЙЛАНЫШТУУЛУК
ЖАРТЫЛАЙ ӨЛЧӨМДҮҮ
МЕЙКИНДИК
ЖАРТЫЛАЙ МОДУЛДУУ
СТРУКТУРА
ЖАРТЫЛАЙ МОДУЛДУУ-
ЛУК

ЖАРТЫЛАЙ ҮЗГҮЛТҮК-
СҮЗ ИНВОЛЮЦИЯ
ЖАРТЫЛАЙ ҮЗГҮЛТҮК-
СҮЗ

ЖАРТЫЛАЙ ОРТОГО-
НАЛДУУЛУК

ЖАРЫМ ОК
ЖАРТЫЛАЙ АЧЫК ИН-
ТЕРВАЛ

ЖАРТЫЛАЙ ПЕРМА-
НЕНТТҮҮ ТУРУКТУУ-
ЛУК

ЖАРТЫЛАЙ КЕЛТИРИ-
ЛУУЧУ ТҮСПӨЛ

ЖАРТЫЛАЙ ЖӨНӨКӨЙ
ГРУППА

ЖАРТЫЛАЙ ЖӨНӨКӨЙ
АЛКАК

ЖАРЫМ МЕЙКИНДИК
ЖАРЫМ ТҮЗ СЫЗЫК (м.:
берилген точкадан чыккан
шоола).

ЖАРЫМ ТЕГИЗДИК (бир
жагынан түз сызык менен
чектелген тегиздик).

ЖАРЫМ ШООЛА
ЖАРЫМ СЕГМЕНТ

ЖАРТЫЛАЙ СИММЕТ-
РИЯЛУУ ГРУППА

ЖАРТЫЛАЙ СИММЕТ-
РИЯЛУУ БАЙЛАНЫШ-
ТЫК

ЖАРТЫЛАЙ СИММЕТ-
РИЯЛУУ ОБЪЕКТ

ПОЛУСИММЕТРИ'ЧНОСТЬ

ПОЛУСТРУКТУ'РА
ПОЛУУНИТА'РНОСТЬ

ПОЛУТЕ'ЛО
ПОЛУУПОРЯ'ДОЧЕН-
НОСТЬ
ПОЛУЦИ'КЛ
ПОЛУЧЕ'ТНОЕ КО'МП-
ЛЕКСНОЕ ЧИСЛО'
ПОЛУША'Р
ПО'ЛЮС

ПО'ЛЮС КРА'ТНЫЙ

ПО'ЛЮС ПРОСТО'И

ПО'ЛЮС СУЩЕ'СТВЕННЫЙ

ПО'ЛЮСЫ ФУН'КЦИИ

ПОЛЯ'РА

ЖАРТЫЛАЙ СИММЕТ-
РИЯЛУУЛУК
ЖАРЫМ СТРУКТУРА
ЖАРТЫЛАЙ УНИТАР-
ДУУЛУК

ЖАРЫМ ТЕЛО
ЖАРТЫЛАЙ ИРЕТТҮҮ-
ЛУК

ЖАРЫМ ЦИКЛ
ЖАРТЫЛАЙ ЖҮП КОМП-
ЛЕКСТҮҮ САН

ЖАРЫМ ШАР
ПОЛЮС, УЮЛ (уюлдук
координата системасында
эсептөөнүн башталышын
көрсөтүүчү точка).

ЭСЕЛИК ПОЛЮС (регу-
лярдык функцияны a өзгө-
чө точкасына салыштыр-
малуу Лорандын катары-
на ажыратканда $(Z-a)^{-m}$
түрүндөгү терс чектүү да-
ражадагы мүчөлөрү ке-
зиксе, ал өзгөчө точка m
тартиптеги полюс болот).

ЖӨНӨКӨЙ ПОЛЮС (эсе-
лик полюстун айрым учу-
ру, $m=1$ болот).

ӨЗГӨЧӨ ПОЛЮС (өзгөчө
точканын бир түрү. Мын-
да функциянын Лорандык
катары чексиз көп терс
даражалуу $(Z-a)^{-m}$ мү-
чөлөрүн ичине алат).

ФУНКЦИЯЛАРДЫН ПО-
ЛЮСТАРЫ (аналитика-
лык функциялардын өзгө-
чө точкаларынын түрү).

ПОЛЯРА (экинчи тартипте-
ги Γ ийри сызыгына са-
лыштырмалуу N точкасы-
нын поляры деп, N точка-
сы аркылуу жүргүзүлгөн
кесүүчүнүн Γ ны кесип өт-
көн точкаларына (A жана

ПОЛЯРНАЯ КАСАТЕЛЬ-
НАЯ

ПОЛЯРНАЯ КРИВАЯ

ПОЛЯРНАЯ НОРМАЛЬ
ПОЛЯРНАЯ ОСОБЕН-
НОСТЬ
ПОЛЯРНАЯ ПОДКАСА-
ТЕЛЬНАЯ

ПОЛЯРНАЯ ПОДНОР-
МАЛЬ

ПОЛЯРНАЯ О'СЬ

ПОЛЯРНОЕ ИНТЕГРАЛЬ-
НОЕ УРАВНЕНИЕ

В) карата N ге ссылы-
тырмалуу гормоникалык
точкалардын геометрия-
лык ордуи (M) б. а.
 $(M, N, B, A) = -1$ бар-
бардыгын канагаттандыр-
ган точкалардын көптүгүн
түшүнөбүз. Мында B жа-
на A лар Γ дагы тутум-
даш точкалар. Бул учур-
да поляра түз сызык бо-
лот).

УЮЛДУК ЖАНЫМА (уюл
точкасы аркылуу экинчи
тартинтеги ийри сызыкка
жаныма болуп, өткөн түз
сызык кээде уюлдук коор-
дината системасында ийри
сызыкка жүргүзүлгөн жа-
ныманы дагы түшүндүрөт).

УЮЛДУК ИЙРИ СЫЗЫК
(уюлдук координата сис-
темасында берилген ийри
сызык).

УЮЛДУК НОРМАЛЬ
УЮЛДУК ӨЗГӨЧӨЛÜК

УЮЛДУК ЖАНЫМАНЫН
АСТЫНКЫ КЕСИИДИ-
СИ

УЮЛДУК НОРМАЛДЫН
АСТЫНКЫ КЕСИИДИ-
СИ (уюлдук координата-
лар системасында нормал
сызыктын точканын ра-
диус векторуна перпенди-
куляр сызыгына болгон
проекциясы).

УЮЛДУК ОК (м.: уюлдук
координаталар система-
сында айрым учурда OX
огу менен дал келген ок).

УЮЛДУК ИНТЕГРАЛДЫК
ТЕНДЕМЕ

ПОЛЯРНОЕ ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЕ
ПОЛЯРНОЕ РАССТОЯ-
НИЕ
ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНА-
ТЫ
ПОЛЯРНЫЙ КООРДИНА-
ТОГРАФ
ПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД
ПОЛЯРНЫЙ РОЛИКО-
ДИСКОВЫЙ ПЛАНИ-
МЕТР
ПОЛЯРНЫЙ УГОЛ

ПОЛЯ ТЕОРИЯ

ПОМЕ'СТНАЯ НУМЕРА-
ЦИЯ
ПОМЕ'ЧЕННАЯ ТОЧКА
ПОНИЖЕНИЕ ПОРЯДКА
ПОПАРНО НЕЗАВИСИ-
МЫЕ СОБЫТИЯ

ПОПАРНО ОРТОГОНАЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

ПОПЕРЕЧНЫЙ МАСШТАБ

УЮЛДУК ӨЗГӨРТÜП ТҮ-
ЗҮҮ
УЮЛДУК АРАЛЫК
УЮЛДУК КООРДИНАТА-
ЛАР
УЮЛДУК КООРДИНАТО-
ГРАФ
УЮЛДУК МЕЗГИЛ
РОЛИКТҮҮ-ДИСКАЛДУУ
УЮЛДУК ПЛАНИМЕТР

УЮЛДУК БУРЧ (уюлдук
ок менен точканын ра-
диус вектору аркылуу тү-
зүлгөн бурч).

ТАЛААЛАРДЫН ТЕОРИЯ-
СЫ (вектордук жана ска-
лярдык талаалардын ка-
снеттерин үйрөнүүчү ма-
тематикалык теория).

ОРДУНА КАРАТА НО-
МЕРЛӨӨ

БЕЛГИЛЕНГЕН ТОЧКА
ТАРТИБИН ТӨМӨНДӨТҮҮ
ЭКИ-ЭКИДЕН КӨЗ КА-
РАНДЫ ЭМЕС ОКУЯ-
ЛАР

ЭКИ-ЭКИДЕН ОРТОГО-
НАЛДУУ ФУНКЦИЯ-
ЛАР (кандайдыр бир ке-
синдиде функциялардын
системасы берилсе, ал ке-
синдиде алардын экиден
көбөйтүндүсүнүн интегра-
лынын нөл болушу, м.:

$$\left\{ \sin \frac{m\pi}{r} \right\}$$

функциялардын система-
сы $[0, 1]$ де ортогоналдуу
болушат).

ЭНИНИН МАСШТАБЫ
(пландарда масштабдар-

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОПРАВКА
ПОПРАВКА ИНТЕРПОЛЯ-
ЦИОННАЯ

ПОРЯДКИ СОПРЯЖЕН-
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛА

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
ПОРЯДОК

ПОРЯДОК БЕСКОНЕЧНО
МАЛЫХ
ПОРЯДОК ВЕЛИЧИНЫ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ПОРЯДОК ДИФФЕРЕН-

ды белгилөө жолдорунун
бирөө).
ТУУРАСЫНАН КЕСИ-
ЛИШ (м.: цилиндрдик же
конустук беттердин, тегиз-
дик менен кесилишкени-
нен пайда болгон сызык-
тар).

ТҮЗӨТҮҮ
ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛЫК
ТҮЗӨТҮҮ (функциялар-
дын таблицалык маа-
нилерин тактоо максатын-
да сызыктуу ж. б. интер-
поляция аркылуу жүргү-
зүлгөн түзөтүү).

ТУПУНДОШ ЭЛЕМЕНТ-
ТЕРДИН ТАРТИБИ
ИРЕТТҮҮ САНДАР (м.: на-
туралдык сандар 1, 2, ...,
n, ... ж. б. Алар тигил же
бул көптүктөрдүн эле-
менттеринин санын жана
ээлеген ордун мүнөздөйт).

КАТАР НОМЕР
ТАРТИП (көпчүлүк мате-
матикалык объектилердин
сан мүнөздөмөсү, м.: а
жана β чексиз кичине чоң-
дуктары берилсе,

$$1 \text{ т } \frac{a}{\beta k} = c$$

(k — натуралдык, c — ту-
рактуу сан) орундалса,
анда а чексиз кичине чоң-
дугу β га салыштырганда
k — тартиптеги чексиз ки-
чине чоңдук болот).

ЧЕКСИЗ КИЧИНЕЛЕР-
ДИН ТАРТИБИ
ЧОНДУКТАРДЫН ТАРТИ-
БИ
АМАЛДАРДЫН ИРЕТИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК

ЦИАЛЬНОГО УРАВНЕ-
НИЯ

ПОРЯДОК ИТЕРАЦИИ

ПОРЯДОК КОНЕЧНОГО
ПОЛЯ

ПОРЯДОК КРИВОЙ

ПОРЯДОК МАЛОСТИ

ПОРЯДОК МАТРИЦЫ

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЯ

ПОРЯДОК ОДНОРОДНО-
СТИ

ПОРЯДОК ПОДСТАНОВ-
КИ

ПОРЯДОК ПОЛЮСА

ПОРЯДОК ПРИКОСНОВЕ-
НИЯ

ПОРЯДОК ПРОИЗВОД-
НОЙ

ПОРЯДОК СОПРИКОСНО-
ВЕНИЯ

ПОРЯДОК РАЗНОСТИ

ПОРЯДОК ТОЧКИ РАЗ-
ВЕТВЛЕНИЯ

ПОРЯДОК ЭЛЕМЕНТА
ГРУППЫ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВА-
НИЕ (ИНТЕГРИРОВА-
НИЕ и т. д.)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ

ПРИБЛИЖЕНИЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ГОМОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ПОДХОДЯЩИХ ДРОБЕЙ

ТЕНДЕМЕННИН ТАРТИ-
БИ

ИТЕРАЦИЯНЫН ТАРТИ-
БИ

ЧЕКТҮҮ ТАЛААНЫН ТАР-
ТИБИ

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ТАР-
ТИБИ

КИЧИНЕЛИК ТАРТИБИ

МАТРИЦАНЫН ТАРТИБИ

АНЫКТАГЫЧТЫН ТАРТИ-
БИ

БИР ТЕКТҮҮЛҮК ТАРТИ-
БИ

ОРДУНА КОЮУНУН ИРЕ-
ТИ

ПОЛЮСТУН ТАРТИБИ

ТИЙИШҮҮ ТАРТИБИ

ТУУНДУНУН ТАРТИБИ

ЖАНЫШУУ ТАРТИБИ

АЙЫРМАНЫН ТАРТИБИ

ТАРМАКТАЛУУ ТОЧКА-
НЫН ТАРТИБИ

ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТ-
ТЕРИНИН ТАРТИБИ

УДААЛАШ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛОО (ИНТЕГРАЛ-
ДОО ж. б.)

УДААЛАШ ЖАКЫНДАШ-
ТЫРУУ

УДААЛАШТЫК (белгилүү
закон боюнча иреттелип
коюлган, ар кандай жара-
тылыштагы элементтердин
көптүгү).

ГОМОЛОГИЯЛЫК УДАА-
ЛАШТЫК

ЖАКЫНДООЧУ БӨЛЧӨК-
ТӨРДҮН УДААЛАШТЫ-

ГЫ (чексиз узун чынжыр-
дуу бөлчөктүн үзүндүлө-

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
РАСХОДЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СХОДЯЩАЯСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНТЕГРИРОВАНИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБЛИЖЕНИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАЗБИЕ-
НИЯ
ПОСТОРОННИЙ КОРЕНЬ

ПОСТОЯННАЯ ВЕЛИЧИНА

ПОСТОЯННАЯ ГИПЕРБО-

рунен түзүлгөн бөлчөктөр-
дүн удаалаштыгы).
ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР.
ДҮН УДААЛАШТЫГЫ
ЖЫЙНАЛБООЧУ УДАА-
ЛАШТЫК

ЖЫЙНАЛУУЧУ УДАА-
ЛАШТЫК (удаалаштык-
тын улам кийинки мүчөлө-
рү кандайдыр бир турак-
туу санга каалагандай
жакындашы).

ФУНДАМЕНТАЛДУУ
УДААЛАШТЫК (удаа-
лаштыктын жыйналуусу-
нун зарыл жана жетиштүү
шарттары орундалган
удаалаштык).

УДААЛАШ ИНТЕГРАЛ-
ДОО

УДААЛАШ ЖАКЫНДОО-
ЛОР

УДААЛАШ АНАЛИЗ (ма-
тематикалык статикада
гипотезаларды статикалык
текшерүүнүн жолу).

КИЙИНКИ БӨЛҮКТӨӨ-
ЛӨР

ЧЕТ ТАМЫР (берилген тең-
демени чыгаруу процес-
синде ал теңдемеге экви-
валенттүү болбогон баш-
ка теңдеменин пайда бо-
луусу. Пайда болгон тең-
деменин кээ бир тамыры
берилген теңдемени ка-
нааттандырбасы мүмкүн.
Ал сан берилген теңдеме-
нин чет тамыры).

ТУРАКТУУ ЧОНДУК (ка-
ралган маселеде өзгөрбөс-
төн, турактуу мааниге ээ
болгон сан).

ТУРАКТУУ ГИПЕРБОЛА

ЛИЧЕСКАЯ ПЛОС-
КОСТЬ
ПОСТОЯННАЯ ИНТЕГРИ-
РОВАНИЯ

ПОСТОЯННАЯ КРИВИЗНЫ

ПОСТОЯННОЕ ПОЛЕ
ПОСТОЯННЫЙ АФФИНОР
ПОСТОЯНСТВО РАСТЯ-
ЖЕНИЯ
ПОСТРОЕНИЕ
ПОСТРОЕНИЕ С ПОМО-
ЩЬЮ ЦИРКУЛЯ И ЛИ-
НЕЙКИ
ПОСТУЛАТ

ПОСТУЛАТ АРХИМЕДА

ПОСТУЛАТ ЕВКЛИДА

ПОСТУЛАТ О СОВМЕСТИ-
МЫХ СОБЫТИЯХ

ПОСТУЛАТ СРАВНЕНИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

ПОТЕНЦИАЛ

ЛЫК ТЕГИЗДИК

ИНТЕГРАЛДООНУН ТУ-
РАКТУУ САНЫ (анык-
талбаган интегралдарда
бардык туңгуч функция-
ларынын өз ара турактуу
санга айырмаланышы).

ИЙРИЛИКТИН ТУРАК-
ТУУ САНЫ

ТУРАКТУУ ТАЛАА
ТУРАКТУУ АФФИНОР
СОЗУЛУУНУН ТУРАКТУУ-
ЛУГУ

ТҮЗҮҮ
ЦИРКУЛЬ ЖАНА СЫЗ-
ГЫЧТЫН ЖАРДАМЫ
МЕНЕН ТҮЗҮҮ

ПОСТУЛАТ (кандайдыр
бир дедуктивдүү теорияны
түзүү үчүн, башталгыч
пункт катарында далил-
дөөсүз алынган алгачкы
ырастоо (утверждение),
м.: сандардын теориясын
түзүүдө колдонулган Пеа-
нонун постулаттары).

АРХИМЕДДИН ПОСТУ-
ЛАТЫ

ЕВКЛИДДИН ПОСТУЛА-
ТЫ

БИРГЕ АТКАРЫЛУУЧУ
ОКУЯЛАР ЖӨНҮНДӨГҮ
ПОСТУЛАТ

ЫКТЫМАЛДЫКТАРДЫ
САЛЫШТЫРУУ ПОСТУ-
ЛАТЫ

ПОТЕНЦИАЛ (вектордук
талааны мүнөздөп, экин-
чи бир чоңдуктарды анык-
тоону жеңилдетүүчү жар-
дамчы вектордук же ска-
лярдык чоңдуктар, м.: ток-
тун магнит талаасынын
вектор-потенциалы).

ПОТЕНЦИАЛА ТЕОРИЯ

ПОТЕНЦИАЛ ДВОЙНОГО
СЛОЯ

ПОТЕНЦИАЛ ЛОГАРИФ-
МИЧЕСКИЙ

ПОТЕНЦИАЛ ПРОСТОГО
СЛОЯ

ПОТЕНЦИАЛ СКОРОСТИ

ПОТЕНЦИАЛ ТЕОРИЯСЫ
(күч талааларынын потен-
циалын үйрөнүүчү мате-
матикалык физиканын бө-
лүгү).

КОШ КАТМАР ПОТЕН-
ЦИАЛЫ (математикалык
физикада ПАУССОНДУН
теңдемесинин берилген
четки шарттарды канат-
тандырган чыгарылышы-
нын бир кошулуучусу:

$$\iint_S f_1(s) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) ds,$$

мында $f_1(s)$ берилген
функция, ds болсо, s бе-
тиндеги элементардык
аянт).

ЛОГАРИФМИК ПОТЕН-
ЦИАЛ (кош катмардын
потенциалынын айрым
учуру. Функциянын аргу-
менти бирге кем болгондо,

$$\text{ал } \int_{\sigma} \mu(\sigma) \cdot \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma \text{ туюк } \sigma$$

сызыгы боюнча алынган
интеграл түрүндө туюнту-
лат).

ЖӨНӨКӨЙ КАТМАР ПО-
ТЕНЦИАЛЫ (Пауссондун

теңдемесинин чыгарылы-
шындагы $\iint_S \frac{f_2(s)}{r} ds$ тү-

рүндөгү кошулуучусу,
мында $f_2(s)$ берилген
функция, $\frac{1}{r}$ Лапласын

теңдемесинин фундамен-
талдык чыгарылышы).

ЫЛДАМДЫКТАРДЫН ПО-

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ФУНК-
ЦИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ

ПОТЕНЦИРОВАНИЕ

ПОТЕРЯННЫЕ КОРНИ

ПОТОК
ПОТОК СКАЛЯРНОГО
ПОЛЯ
ПОСЛЕДНЕЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАНИЕ (ИНТЕГ-
РИРОВАНИЕ)
ПОЧТИ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

ТЕНЦИАЛЫ (гидродина-
микада же аэродинамика-
да ылдамдыктар талаасын
мүнөздөчү чоңдуктар).

ПОТЕНЦИАЛДЫК ФУНК-
ЦИЯ

ПОТЕНЦИАЛДУУ ТАЛАА
(ар кандай туюк ийри сы-
зык боюнча талаанын күч-
төрүнүн аткарган жуму-
шунун нөл болушу).

ПОТЕНЦИАЛДЫК АГЫМ
(ылдамдыктардын потен-
циалы Лапласын теңде-
месин канаттандырган та-
лаа).

ПОТЕНЦИРЛӨӨ (лога-
рифмдөөгө тескери амал,
берилген логарифми бо-
юнча сандардын өзүн та-
буу).

ЖОГОТУЛГАН ТАМЫР-
ЛАР (берилген $f(x)=0$
теңдемесин чыгарууда, өз-
гөртүп түзүүлөрдү колдо-
нуунун негизинде $y(x)=0$
теңдемесине ээ болобуз.
Биринчи теңдемени экинчи
теңдеменин кээ бир та-
мырлары канаттандырба-
сы мүмкүн. Ал тамырлар
өзгөртүп түзүүнүн негиз-
инде жоготулган болот).

АГЫМ
СКАЛЯРДЫК ТАЛААНЫН
АГЫМЫ
МҮЧӨЛӨП ДИФФЕРЕН-
ЦИЯЛОО, ИНТЕГРАЛ-
ДОО

МЕЗГИЛДУУ ДЭЭРЛИК
ФУНКЦИЯ (каалгандай
кичине ε үчүн, турактуу
 $\tau=\tau(\varepsilon)$ саны табылып, x
тин бардык маанилери
үчүн $|f(x+\tau)-f(x)| < \varepsilon$

ПОЧТИ' РАВНОМЕ'РНАЯ
СХОДИ'МОСТЬ
ПОЧТИ' ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ
ГРУ'ППА
ПРА'ВАЯ ВИНТО'ВАЯ ЛИ'-
НИЯ

ПРА'ВАЯ КАСА'ТЕЛЬНАЯ
ПРА'ВАЯ КООРДИНА'ТНАЯ
СИСТЕ'МА

ПРА'ВАЯ МЕ'РА
ПРА'ВАЯ ОРИЕНТА'ЦИЯ
ПРА'ВАЯ ПРОИЗВО'ДНАЯ
ПРА'ВАЯ ТРО'ИКА ВЕК'-
ТОРОВ

орундалса, анда $f(x)$ мез-
гилдүү дээрлик функция
болот. Турактуу τ функ-
циянын мезгили делет).

БИР КАЛЫПТА ДЭЭРЛИК
ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК
ЦИКЛДИК ДЕП АПТАР-
ЛЫК ГРУППА

ОҢ БУРМАЛУУ СЫЗЫК
(аталган түз сызыктын
айланасында, бураманын
огу боюнча илгери умту-
луу багытында точканын
цилиндрдин бети боюнча
айлануусунан сызган тра-
екториясы).

ОҢ ЖАККЫ ЖАНЫМА
ОҢ БАГЫТТАЛГАН (ОРИ-
ЕНТИРЛЕНГЕН) КООР-
ДИНАТАЛАР СИСТЕМА-
СЫ (декарттык координа-
талар системасында, абс-
цисса огу байкоочуну көз-
дөй ордината огу оң жак-
ты, аппликата огу жогору
багытталышы).

ОҢ ЖАККЫ ЧЕН
ОҢ ОРИЕНТИР
ОҢ ЖАККЫ ТУУНДУ
ВЕКТОРЛОРДУН ОҢ ҮЧ-
ТҮГҮ (бир тегиздикте

жатпаган $\vec{u}$, $\vec{v}$ жана $\vec{w}$ век-
торлору берилсин дейли.

Эгерде $\vec{u}$ вектору жогор
жакты көздөй багытталып,
байкоочу $\vec{u}$ векторунун ба-
гыттын көздөй карап турат
десек, $\vec{w}$ вектору байкоочу-
дан тартып оң жакты көз-
дөй багытталса, оң систе-
маны, сол жакты көздөй
багытталса сол системаны
түзөт).

ПРА'ВИЛО

ПРА'ВИЛО ГО'РНЕРА

ПРА'ВИЛО ЛО'ЖНОГО ПО-
ЛОЖЕ'НИЯ

ПРА'ВИЛЬНАЯ ДРО'БЬ

ПРА'ВИЛЬНАЯ ПРИ'ЗМА

ПРА'ВИЛЬНАЯ ТО'ЧКА

ПРА'ВИЛЬНЫЕ МНОГО-
УГО'ЛЬНИКИ

ПРА'ВИЛЬНЫЙ ОПИ'САН-
НЫЙ МНОГОУГО'ЛЬНИК

ПРА'ВИЛЬНЫЙ ТЕТРА'ЭДР
ПРА'ВОЕ ПРЕДЕ'ЛЬНОЕ
ЗНАЧЕ'НИЕ

ПРА'ВЫЙ ДИСТРИБУТИ'В-
НЫЙ ЗАКО'Н

ПРА'ВЫЙ ИДЕА'Л
ПРА'ВЫЙ ОБРА'ТНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ПРА'ВЫЙ ОБХО'Д

ЭРЕЖЕ (белгилүү закон че-
немдүүлүктү туюндуруучу
жобо).

ГОРНЕРДИН ЭРЕЖЕСИ
(көп мүчөнү бир мүчөгө
бөлүүдө, тийинди көп мү-
чөнүн коэффициенттин
анык тайт).

ЖАЛГАН БОЖОМОЛДОО
ЭРЕЖЕСИ (м.: сызыктуу
интерполяциялоо).

ДУРУС БӨЛЧӨК (алымы
бөлүмүнөн кичине болгон
бөлчөк).

ТУУРА ПРИЗМА (негизи
туура көп бурчтук болгон
тик призма).

ТУУРА ТОЧКА (функция
аналитикалык болгон точ-
ка. Туура точкада функ-
ция Тейлордун катарына
ажырайт).

ТУУРА КӨП БУРЧТУКТАР

СЫРТТАН СЫЗЫЛГАН
ТУУРА КӨП БУРЧТУК
(айлананын сыртынан сы-
зылган көп бурчтук).

ТУУРА ТЕТРАЭДР
ОҢ ЖАККЫ ПРЕДЕЛДИК
МААНИ (аргументтин
маанилеринин удаалашы,
берилген точкага оң жа-
гынан умтулгандагы функ-
циянын предели).

ОҢ ДИСТРИБУТИВДИК
ЗАКОН (кошуу жана кө-
бөйтүү амалдарын бирдик-
те кароодо, кашааны ачуу
эрежеси, м.: $(x+y)z =$
 $= xz + yz$).

ОҢ ЖАККЫ ИДЕАЛ
ОҢ ЖАККЫ ТЕСКЕРИ
ЭЛЕМЕНТ
ОҢ БАГЫТТА АЙЛАНУУ,

ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТО-
ВЕРНОЕ СОБЫТИЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ
ПРЕДЕЛ

ПРЕДЕЛ ОДНОСТОРОН-
НИЙ
ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ,
СПРАВА
ПРЕДЕЛЬНАЯ ОКРУЖ-
НОСТЬ
ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОГРЕШ-
НОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОГРЕШ-
НОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬ-
НАЯ

ТЕГЕРЕНУУ (м.: өзгөрмө-
лүү точка тегиздикте туюк
контурдуу областын эң
жакын жаткан точкалары
сол жакта калгыдай кылып
айланып чыгуусу).

ПРАКТИКАЛЫК ШЕКСИЗ,
АНЫК ОКУЯ
АЙЛАНДЫРУУ

ПРЕДЕЛ, ЧЕК (аргумент-
тин удаалаштыгы $(x_n) \rightarrow x_0$
умтулганда ага туура кел-
ген функциянын $(f(x_n))$
удаалаштыгы А санына
умтулса, ал А саны, $f(x)$
функциясынын x_0 точка-
сындагы предели деп ата-
лат).

БИР ЖАКТУУ ПРЕДЕЛ

УДААЛАШТЫКТЫН ПРЕ-
ДЕЛИ (кандайдыр бир
 (x_n) сан удаалаштыгынын
улам кийинки мүчөлөрү а
санына каалагандай жа-
кындашы).

ФУНКЦИЯНЫН ПРЕДЕ-
ЛИ

ФУНКЦИЯНЫН ОҢ ЖАК-
КЫ ПРЕДЕЛИ

ПРЕДЕЛДИК АЙЛАНА,
ОРИЦИКЛ

АБСОЛЮТТУК ПРЕДЕЛ-
ДИК КАТА (м.: а жакын-
даштырылган санынын так
мааниси x болсо, жана
 $|x - a| < \delta_a$ барабарсыздык-
ты канааттандырган δ_a
белгилүү болсо, ал δ_a са-
ны жакындаштырылган а
санынын пределдик абсо-
люттук катасы болот).

САЛЫШТЫРМА ПРЕДЕЛ-
ДИК КАТА (жакындаш-
тырылган сандын абсолют-

ПРЕДЕЛЬНАЯ СФЕРА

ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА
ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЧКА

ПРЕДЕЛЬНОЕ МНОЖЕ-
СТВО

ПРЕДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ

ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНОЕ СООТНО-
ШЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРУП-
ПЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРТО-
ГОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛ-
НОГО ЛИНЕЙНО НЕЗА-
ВИСИМОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЯДОМ

ТЕЙЛОРА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИМ-

тук пределдик катасынын
жакындаштырылган маа-
синс болгон катышы $\delta: a$).
ПРЕДЕЛДИК СФЕРА ЖЕ
ОРИСФЕРА

ПРЕДЕЛДИК ТЕОРЕМА
ПРЕДЕЛДИК ТОЧКА (ал
точканын ар кандай айма-
гында А нын эң болбогон-
до бир элементи бар бол-
гон а точкасын айтабыз).

ПРЕДЕЛДИК КӨПТҮК

ПРЕДЕЛДИК АБАЛ

ПРЕДЕЛДИК БӨЛҮНҮШ

ПРЕДЕЛДИК КАТНАШ

ПРЕДЕЛДИК ЦИКЛ (диф-
ференциалдык теңдемелер
системасынын фазалык
мейкиндиктеги обочолон-
гон мезгилдүү чыгарылы-
шы болгон туюк ийри сы-
зык).

ТУЮНТУУ, КӨРСӨТҮҮ
ГРУППАНЫ ТУЮНТУУ

(м.: группанын элементте-
рин өзгөчө эмес матрица-
лар же сызыктуу өзгөртүү
түзүүлөр аркылуу белги-
лүү касиеттер аткарылгы-
дай кылып чагылдыруу).

ОРТОГОНАЛДЫК ФУНК-
ЦИЯНЫН ТУЮНТУЛУ-
ШУ

ТОЛУК СЫЗЫКТУУ КӨЗ
КАРАНДЫ ЭМЕС СИС-
ТЕМАНЫН ТУЮНТУЛУ-
ШУ

ТЕЙЛОРДУН КАТАРЫ АР-
КЫЛУУ ТУЮНТУУ
СИММЕТРИЯЛУУ ГРУП-

МЕТРИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННО ОРТОГОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОВОРОТА

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОДОБНОЕ

ПАНЫН ТУЮНТУЛУШУ
ӨЗДҮК ОРТОГОНАЛДЫК ГРУППАНЫН ТУЮНТУЛУШУ
АЛДЫНКЫ МҮЧӨ

ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (кандайдыр бир закон боюнча A көптүгүнүн ар кандай a элементтерине B көптүгүнүн толук белгилүү a элементтеринин туура келиши).

ИЗОТЕРМАЛЫК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (КАИРАКУРУУ)

КООРДИНАТАЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (берилген координаталар системасынан экинчи бир координаталар системасына өтүү, м.: декарттык системасынан полярдык координата системасына өтүү).

СЫЗЫКТУУ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

(сызыктуу функциялардын жардамы менен координаталар системасын өзгөртүп түзүү).

ПАРАЛЛЕЛЬ ЖЫЛДЫРЫП ӨЗГӨРТҮҮ

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

БУРУУ АРКЫЛУУ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (тегиздиктин координатанын башталышынын айланасында a бурчка буруунун негизинде алынат).

ОКШОШ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНОЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКОЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРОАФФИННОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГАЛИЛЕЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАНОНИЧЕСКИЕ
ПРЕРЫВНОЕ МНОЖЕСТВО

ПРЕРЫВНОСТЬ (разрывность)

ПРИБЛИЖЕНИЕ РАВНОМЕРНОЕ

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПО МЕРУ

ПРОЕКТИВДУУ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (түз сызык, түз сызыкка өткүдөй кылып, бүт кеңитилген тегиздикти өзгөртүп түзүү).

СФЕРАЛЫК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (сфералык координата системасына өзгөртүп түзүү).

БОРБОРДУК АФФИНДИК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

ЭЛЛИПСТИК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (м.: декарт координата системасынан эллипстик координата системасына өзгөртүп түзүү).

ГАЛИЛЕЙДИН ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮСҮ (бир эле физикалык кубулушту туюндуруучу мейкиндиктик — убакыттык координаттардын байланышын эсептөөнүн эки ар башка инерциалдык системасында көрсөтүү).

КАНОНДУК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮЛӨР

ҮЗҮЛМӨ КӨПТҮК, ҮЗГҮЛТҮКТҮҮ КӨПТҮК
ҮЗҮЛҮҮЧҮЛҮК

БИР КАЛЫПТА ЖАКЫНДАТУУ ($[a, b]$ кесиндисинде $f(x)$ функциясы берилсе, ага жакыndoочу функция $F(x)$ болсо, кесиндиде жаткан ар кандай x чакысында, кичине $\varepsilon > 0$ үчүн $\mu = \max |f(x) - F(x)| < \varepsilon$ орундалса, анда $F(x)$ функциясы берилген функцияга бир калыпта жакындаган болот).

ЭН КИЧИНЕ КВАДРАТ-

ТОДУ НАИМЕНЬШИХ
КВАДРАТОВ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕН-
КА
ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫРА-
ЖЕНИЕ
ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНК-
ЦИИ МНОГОЧЛЕНАМИ

ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫ-
ЧИСЛЕНИЕ

ПРИБЛИЖЕННОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ

ПРИБЛИЖЕННОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ С НЕДОСТАТКОМ
(избытком)

ПРИБЛИЖЕННОЕ ИНТЕГ-
РИРОВАНИЕ

ПРИБЛИЖЕННОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ

ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕ-
ТОДЫ

ТАР МЕТОДУ БОЮНЧА
ЖАКЫНДАТУУ
ЖАКЫНДАШТЫРЫП
БААЛОО
ЖАКЫНДАТЫЛГАН
ТУЮНТМА

ФУНКЦИЯЛАРДЫ КӨП
МҮЧӨЛӨР МЕНЕН ЖА-
КЫНДАТУУ (берилген
кесинде берилген функ-
цияны, кандайдыр бир то-
лук белгилүү көп мүчө ме-
нен жакындаштыруу, м.:
*алгебралык же тригоно-
метриялык көп мүчө ме-
нен жакындаштыруу*).

ЖАКЫНДАШТЫРЫЛГАН
ЭСЕПТӨӨ (берилген сан-
дар жана анын жыйын-
тыктары так сан эмес,
алардын жакындатылган
маанилери болгон эсеп-
төөлөр).

ЖАКЫНДАТЫЛГАН МАА-
НИ

КЕМИ (ашыгы) МЕНЕН
ЖАКЫНДАТЫЛГАН
МААНИСИ

ЖАКЫНДАТЫЛЫП ИН-
ТЕГРАЛДОО (аныктал-
ган интегралдын жакын-
датылган маанисин та-
буу).

ФУНКЦИЯЛАРДЫН ЖА-
КЫНДАШТЫРЫЛГАН
ТУЮНТУЛУШУ (функ-
цияларды ага жакын
болгон көп мүчө аркылуу
туюнтуу).

ЖАКЫНДАТЫЛГАН МЕ-
ТОДДОР (математика-
нын тигил же бул маселе-
лерин жакындатып, сан
жыйынтыгына чейин кел-
тирип, эсептөө методдору,

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ФОР-
МУЛЫ

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЧИСЛА

ПРИБЛИЖЕННЫЙ ГАР-
МОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПРИВЕДЕНИЕ К КАНО-
НИЧЕСКОМУ ВИДУ
ПРИВЕДЕНИЕ КОМП-
ЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ К
ТРИГОНОМЕТРИЧЕ-
СКОЙ ФОРМЕ

ПРИВЕДЕНИЕ ПОДОБ-
НЫХ ЧЛЕНОВ
ПРИВЕДЕННАЯ КВАДРА-
ТИЧНАЯ ИРРАЦИО-
НАЛЬНОСТЬ
ПРИВЕДЕННАЯ СИСТЕМА
ВЫЧЕТОВ

эсептөөчү математиканын
негизги бөлүгү).
ЖАКЫНДАТЫЛГАН ФОР-
МУЛАЛАР (берилген кес-
синдиде $f(x) \approx f^*(x) + \varepsilon(x)$
болсо, жана $\varepsilon(x)$ чексиз
кичине чондук десек, анда
 $f(x) \approx f^*(x)$ жакындашты-
рылган формуласына ээ
болобуз).

ЖАКЫНДАТЫЛГАН САН-
ДАР

ЖАКЫНДАТЫЛГАН ГАР-
МОНИКАЛЫК АНАЛИЗ
(функцияны берилген кес-
синдиде тригонометрия-
лык көп мүчө менен ал-
маштырып, анын жакын-
даштырылган интегралын
табуу менен байланышкан
эсептөөлөр).

КАНОНДУК ТҮРГӨ КЕЛ-
ТИРҮҮ

КОМПЛЕКСТҮҮ САНДАР-
ДЫ ТРИГОНОМЕТРИЯ-
ЛЫК ФОРМАГА КЕЛТИ-
РҮҮ ($z = x + iy$ комплекс-
тик санды алгебралык
формасынан анын
 $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ триго-
нометриялык формасына
келтирүү. Мында ρ мо-
дуль, φ аргумент делет).

ОКШОШ МҮЧӨЛӨРДҮ
БИРИКТИРҮҮ, ТОПТОО
КЕЛТИРИЛГЕН КВАД-
РАТТЫК ИРРАЦИО-
НАЛДЫК

ӨКҮЛДӨРДҮН КЕЛТИ-
РИЛГЕН СИСТЕМАСЫ
(берилген модуль боюнча,
модуль менен өз ара жө-
нөкөй болгон өкүлдөрдүн
системасы).

ПРИВЕДЕ'ННАЯ (квад-
ти'чная) ФОРМА
ПРИВЕДЕ'ННОЕ ЗНАЧЕ'-
НИЕ
ПРИВЕДЕ'ННОЕ УРАВНЕ'-
НИЕ
ПРИВЕДЕ'ННЫЙ МНОГО-
ЧЛЕ'Н
ПРИВОДИ'МАЯ СИСТЕ'МА

ПРИВОДИ'МАЯ ЦЕ'ПЬ

ПРИВОДИ'МОЕ СРАВНЕ'-
НИЕ
ПРИВОДИ'МЫЙ ИДЕА'Л
ПРИВОДИ'МЫЙ ПОЛИ-
НО'М

ПРИЕ'М
ПРИ'ЗМА

ПРИ'ЗМА ПРЯМА'Я

ПРИЗМАТО'ИД

ПРИ'ЗНАК

ПРИ'ЗНАК СУЩЕСТВОВА'-

КЕЛТИРИЛГЕН (квадрат-
тык) ФОРМА
КЕЛТИРИЛГЕН МААНИ

КЕЛТИРИЛГЕН ТЕНДЕ-
МЕ
КЕЛТИРИЛГЕН КӨП МҮ-
ЧӨ

КЕЛТИРИЛУУЧУ СИСТЕ-
МА

КЕЛТИРИЛУУЧУ ЧЫН-
ЖЫР

КЕЛТИРИЛУУЧУ СА-
ЛЫШТЫРУУ

КЕЛТИРИЛУУЧУ ИДЕАЛ
КЕЛТИРИЛУУЧУ ПОЛИ-

НОМ (көп мүчө, берилген
п даражалуу көп мүчөнүн,
кандайдыр бир талаада
даражасы п ден кичине
болгон эки көп мүчөгө
ажырашы).

ЫК, ЖОЛ

ПРИЗМА (негиздери бара-
бар көп бурчтук, каптал
грандары параллелограм-
дар болгон көп грандык).

ТИК ПРИЗМА (каптал
грандары негизине пер-
пендикуляр болгон приз-
ма).

ПРИЗМАТОИД (эки грани
параллель тегиздиктерде
жаткан, калган грандары
үч бурчтуктардан же тра-
пециялардан турган көп
грандык).

БЕЛГИ (фигуралардын же
кубулуштардын бири-бири
менен окшош же айрыма-
ланган белгилери, м.: фи-
гуралардын окшоштук бел-
гиси).

ПРЕДЕЛДИН БАР БОЛУУ

НИЯ ПРЕДЕ'ЛА

ПРИ'ЗНАК СХОДИ'МОСТИ
ПРИ'ЗНАКИ ДЕЛИ'МОСТИ

ПРИ'ЗНАКИ ДЕЛИ'МОСТИ
ЧИ'СЕЛ

ПРИ'ЗНАКИ КОМПА'КТНО-
СТИ

ПРИ'ЗНАКИ НЕПРИВОДИ'-
МОСТИ

ПРИ'ЗНАКИ ПОДО'БИЯ
МНОГОУГО'ЛЬНИКОВ

ПРИКЛАДНА'Я МАТЕМА'-
ТИКА

ПРИЛЕЖА'ЩИЕ УГЛЫ'
ПРИМА'РНОЕ КО'МПЛЕКС-
НОЕ ЧИСЛО'

ПРИМА'РНЫЙ ИДЕА'Л
ПРИМЕ'Р

ПРИМИТИ'ВНАЯ ГРУ'ППА

ПРИМИТИ'ВНАЯ ФО'РМА

ПРИМИТИ'ВНАЯ ФУ'НК-

БЕЛГИСИ (м.: функция-
нын $x=a$ точкада пределге
эз болуусу үчүн, а точка-
сына жетиштүү жакын
жаткан бардык точкалар-
да функциянын мааниле-
ринин айырмасы абсолют-
тук чоңдукта каалагандай
кичине оң сандан кичине
болуу керек).

ЖЫЙНАЛУУЧУ БЕЛГИСИ
БӨЛҮНҮҮЧҮЛҮК БЕЛГИ-

ЛЕРИ (ар кандай бүтүн
сандардын тигил же бул
санга бөлүнүш белгиси,
м.: бүтүн сандын үчкө бө-
лүнүшү үчүн ал сандын
цифраларынын суммасы
үчкө бөлүнүш керек).

САНДАРДЫН БӨЛҮНҮҮ-

ЧҮЛҮК БЕЛГИЛЕРИ

КОМПАКТУУЛУК БЕЛГИ-
СИ

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮЛҮК
БЕЛГИЛЕРИ

КӨП БУРЧТУКТАРДЫН
ОКШОШТУК БЕЛГИ-

ЛЕРИ

КОЛДОНМО МАТЕМАТИ-
КА (математиканын тех-

никада ж. б. илимдерде
колдонулушун мүнөздөө-
чү термин).

ЖАНДАШ БУРЧТАР
ПРИМАРЛУУ КОМП-

ЛЕКСТИК САН

ПРИМАРЛУУ ИДЕАЛ

МИСАЛ

ПРИМИТИВДУУ ГРУППА,
БАШТАПКЫ ГРУППА

ПРИМИТИВДУУ ФОРМА
ЖЕ БАШТАПКЫ ФОР-

МА
ТУНГУЧ ФУНКЦИЯ (туун-

ЦИЯ

ПРИМИТИВНЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ ПОЛЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
ПОЛЮ

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ
ПРИНЦИП ВЛОЖЕННЫХ
СЕКМЕНТОВ

ПРИНЦИП ДВОИСТВЕН-
НОСТИ

дусу берилген функцияга
барабар функция).
ТАЛААНЫН ТУНГУЧ
ЭЛЕМЕНТИ
ТАЛААГА ТИПИШТҮҮ.
ЛҮК (ЖАТУУЧУЛУК,
ТААНДЫКТЫК).

ПРИНЦИП (илимдин ти-
гил же бул теориясы таян-
ган негизги жобо).

ӨЗ АРАЛЫК ПРИНЦИБИ
БИРИ-БИРИНИН ИЧИН-
ДЕ ЖАЙЛАНЫШКАН
СЕКМЕНТТЕРДИН

ПРИНЦИБИ (секменттер-
дин сол жак учтарындагы
точкаларга туура келген
удаалаштык монотондук
өсүүчү, оң жак учтарына
туура келген удаалаштык
монотондуу кемүүчү бо-
луп, n-кесиндисинин узун-
дугу нөлгө умтулса, анда
ал секменттердин система-
сы баарына жалпы бол-
гон бир гана точкага тар-
тылат).

КОШТУК (ЭКИЛТИК)

ПРИНЦИБИ (проектив-
дик геометриянын негизги
жоболорунан. Эгерде точ-
ка түз сызыкта, түз сызык
тегиздикте ж. б. жатса,
анда точка жана түз сы-
зык, түз сызык жана те-
гиздик ж. б. инциденттүү
деп аталышат. Точка, түз
сызык жана тегиздиктер-
ди инциденттүүлүк терми-
ни байланыштырган эки
сүйлөмдөрдө «точка» де-
ген терминди «тегиздик»
термини менен «тегиздик»
терминин «точка» менен

ПРИНЦИП ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ

ПРИНЦИП МАКСИМАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ

ПРИНЦИП МИНИМАКСА

ПРИНЦИП МИНИМУМА
МОДУЛЯ

ПРИНЦИП МОНОДРО-
МИЯ

ПРИНЦИП НАИМЕНЬШЕ-
ГО ДЕИСТВИЯ

ПРИНЦИП ОДНОРОДНО-
СТИ

ПРИНЦИП РАСШИРЕНИЯ

алмаштырганда ал сүй-
лөмдөрдүн бирөөнөн экин-
чиси келип чыкса, алар
коштук сүйлөмдөр болу-
шат, м.: «Эки ар башка
точкалар бир эле ТҮЗ
СЫЗЫКТЫ аныктайт»
жана «эки ар башка ТҮЗ
СЫЗЫКТАР бир эле
ТОЧКАДА кесилишет» де-
ген сүйлөмдөр «точка»
жана «түз сызыктарга»
салыштырмалуу инцидент-
түү. Ар бир сүйлөмдө
«точкаларды» «түз сызык-
тар» жана тескерисинче
алмаштыргандан сүйлөм-
дөрдүн мааниси өзгөр-
бөйт. Алынган принцип
коштук принциби делет).

ЛОКАЛДАШТЫРУУ (ЖЕР-
ГИЛИКТЕШТИРҮҮ)

ПРИНЦИБИ
МАКСИМАЛДЫК МОДУЛ-
ДУН ПРИНЦИБИ (ал
теорема: Аналитикалык
функциянын модулу, эгер-
де ал турактуу болбосо,
ачык областа максимал-
дык мааниге жете ал-
байт — аркылуу берил-
лет).

МИНИМАКС ПРИНЦИБИ
МОДУЛДУН МИНИ-
МУМДУК ПРИНЦИБИ
МОНОДРОМИЯ ПРИНЦИ-
БИ

ЭН КИЧИНЕ АРАКЕТ
ПРИНЦИБИ
БИР ТЕКТҮҮЛҮК ПРИН-
ЦИБИ

КЕНИТҮҮ ПРИНЦИБИ
(сан көптүктөрүнүн логи-
калык негизде түзгөндө

ПРИНЦИП СЖАТЫХ
ОТОБРАЖЕНИЙ
ПРИНЦИП СХОДИМОСТИ

ПРИРАВНЯТЬ
ПРИРАЩЕНИЕ

ПРИРАЩЕНИЕ ПОЛНОЕ

ПРИРАЩЕНИЯ ФУНКЦИИ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ПРИСОЕДИНЕННАЯ
АЛГЕБРА
ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАТРИЦА
ПРИСОЕДИНЕННАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА ГОЛЬДБАХА
(ФЕРМА-и др.)

ПРОБЛЕМА НЕЗАВИСИМОСТИ
ПРОБЛЕМА НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ
ПРОБЛЕМА РЕВОЛЬВЕНТЫ
ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА
(ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ)

ПРОВЕРКА

колдонулат, м.: натуралдык сандардын көптүгүн бүтүн сан көптүгүнө чейин кеңитүү).

КЫСЫЛТЫП ЧАГЫЛДЫРУУ ПРИНЦИБИ
ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК ПРИНЦИБИ

(м.: сан удаалаштыгынын жыйналуучулук принциби).

ТЕНДӨӨ, БАРАБАРДОО
ӨСҮНДҮ (өзгөрүүчү чоңдуктун жакын жаткан эки маанилеринин айырмасы).
ТОЛУК ӨСҮНДҮ (көп аргументтүү функциянын бардык аргументтер боюнча өсүндүсү).

ФУНКЦИЯНЫН ӨСҮНДҮСҮ

БИРИКТИРҮҮ (КОШУУ, ТИРКӨӨ ЖЕ ЖАЛГОО).
БИРИКТИРИЛГЕН, (ТИРКЕЛГЕН) АЛГЕБРА
БИРИКТИРИЛГЕН МАТРИЦА

БИРИКТИРИЛГЕН СФЕРАЛЫК ФУНКЦИЯ
ПРОБЛЕМА (чечүүгө же үйрөнүүгө, керек болгон теориялык маселе).

ГОЛЬДБАХТЫН (ФЕРМАНЫН ж. б.) ПРОБЛЕМА-СЫ

КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕСТИК
ПРОБЛЕМАСЫ
КАРАМА-КАРШЫ ЭМЕСТИК
ПРОБЛЕМАСЫ
РЕВОЛЬВЕНТ ПРОБЛЕМАСЫ

БИРДЕЙЛИК (ЭКВИВАЛЕНТТИК) ПРОБЛЕМА-СЫ

ТЕКШЕРҮҮ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРЕССИЯ

ПРОГРЕССИЯ КОНЕЧНАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРОЕКТИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ПРОЕКТИВНАЯ ГИПЕРПЛОСКОСТЬ
ПРОЕКТИВНАЯ МЕТРИКА

ПРОЕКТИВНАЯ ПЛОСКОСТЬ

ПРОЕКТИВНАЯ ПРЯМАЯ

ПРОГРАММАЛОО (электрондук эсептөөчү машиналарда, берилген маселени чечүү максатында түзүлгөн эсептөөлөрдү жүргүзүүнүн тартиби, удаалаштыгы. Эсептөөчү математиканын раздели).

ПРОГРЕССИЯ (улам кийинки мүчөсүн алдыңкы мүчөсүнө турактуу санды кошуу же көбөйтүү менен алынган сандардын удаалаштыгы).

ЧЕКТҮҮ ПРОГРЕССИЯ

УЛАНДЫ, СОЗУНДУ
ПРОЕКТИВДИК ГЕОМЕТРИЯ (геометриянын бир бөлүгү, проективдик деп аталган өзгөртүп түзүүнү пайдаланып, фигуралардын инварианттуулук касиеттерин үйрөтүүчү илим).

ПРОЕКТИВДИК ГИПЕРТЕГИЗДИК
ПРОЕКТИВДҮҮ МЕТРИКА (проектвдик геометрияда өлчөөнүн белгилүү катыштарын кийирүүнүн жолу, узундуктарды, аянттарды, бурчтарды ж. б. өлчөө жолу).

ПРОЕКТИВДИК ТЕГИЗДИК (өздүк эмес точкалар жана түз сызыктар менен толукталган Евклиддик тегиздик).

ПРОЕКТИВДҮҮ ТҮЗ СЫЗЫК (өздүк эмес же чексиз алыстыкта жаткан точка менен толукталган түз сызык).

ПРОЕКТИВНАЯ СВЯЗ-
НОСТЬ
ПРОЕКТИВНАЯ СТРУКТУ-
РА
ПРОЕКТИВНАЯ ШКАЛА
ПРОЕКТИВНОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ
ПРОЕКТИВНОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

ПРОЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ

ПРОЕКТИВНЫЙ ИНВА-
РИАНТ
ПРОЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ ПРЯ-
МАЯ
ПРОЕКТИРУЮЩИЕ ЛУЧИ
ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕ-
НИЕ
ПРОЕКЦИЯ

ПРОЕКЦИЯ КОСАЯ
ПРОЕКЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬ-
НАЯ

ПРОЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ АЛГЕБР

ПРОЕКТИВДИК БАЙЛА-
НЫШТУУЛУК
ПРОЕКТИВДИК СТРУК-
ТУРА
ПРОЕКТИВДИК ШКАЛА
ПРОЕКТИВДИК ЧАГЫЛ-
ДЫРУУ

ПРОЕКТИВДИК МЕП-
КИНДИК (өздүк эмес же
чексиз алыстыкта жаткан
точкалар, түз сызыктар
жана тегиздиктер менен
толукталган Евклиддик
мейкиндик).

ПРОЕКТИВДИК ФОРМА-
ЛАР

ПРОЕКТИВДИК ИНВА-
РИАНТ

ПРОЕКТИВДИК МОДУЛЬ

ПРОЕКЦИЯЛООЧУ ТҮЗ
СЫЗЫК

ПРОЕКЦИЯЛООЧУ ШОО-
ЛАЛАР

ПРОЕКЦИЯЛЫК СЫЗУУ

ПРОЕКЦИЯ (проекциялоо
операциясы менен байла-
нышкан геометриялык
термин).

КЫЛГАЧ ПРОЕКЦИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬ ПРОЕКЦИЯ

(проекциялоо борбору ка-
тарында чексиз алыста
жаткан точка алынса, ал
параллель болот).

БОРБОРДУК ПРОЕКЦИЯ

(борбору деп аталган 3
точкасы аркылуу фигура-
ны экинчи фигурага ча-
гылдыруу).

КӨБӨЙТҮНДҮ (арифмети-
калык амал—көбөйтүндү-
нүн жыйынтыгы).

АЛГЕБРАЛАР КӨБӨЙ-

ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНО-
ЖЕСТВ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТО-
РОВ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОПРЯ-
ЖЕННЫХ ЧИСЕЛ

ПРОИЗВОДНАЯ

ПРОИЗВОДНАЯ АЛГЕБРА

ПРОИЗВОДНАЯ ВЕКТОР-
НОЙ ФУНКЦИИ

ПРОИЗВОДНАЯ ВЫСШИХ
ПОРЯДКОВ

ПРОИЗВОДНАЯ ОТОБРА-
ЖЕНИЯ

ПРОИЗВОДНАЯ ПРОПОР-
ЦИЯ

ТҮНДҮСҮ
КӨПТҮКТӨРДҮН КӨБӨЙ-
ТҮНДҮСҮ (к. ПЕРЕСЕ-
ЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ).
ВЕКТОРЛОРДУН КӨБӨЙ-
ТҮНДҮСҮ (м.: вектордук
көбөйтүндү үчүнчү век-
торду аныктайт. Анын
чоңдугу берилген эки век-
тордун модулдарынын
алардын арасында жат-
кан бурчтун синусуна бол-
гон көбөйтүндүсүнө бара-
бар. Багыты берилген век-
тор менен оң үчтүктү тү-
зүшөт).

ТҮҮҮНДӨШ САНДАР-
ДЫН КӨБӨЙТҮНДҮСҮ
(түйүндөш комплкетүү
сандардын көбөйтүндүсү
анык сан болот).

ТУУНДУ (функциянын бе-
рилген точкадагы өсүндү-
сүнүн аргументтин өсүндү-
сүнө болгон катышынын
аргументтин өсүндүсү каа-
лагандай нөлгө умтулган-
дагы предели (эгерде ал
бар болсо). Ал функция-
нын өзгөрүү ылдамдыгын
мүнөздөйт).

ТУУНДУ АЛГЕБРА

ВЕКТОРДУК ФУНКЦИЯ-
НЫН ТУУНДУСҮ

ЖОГОРКУ ТАРТИПТЕГИ
ТУУНДУ

ЧАГЫЛДЫРУУНУН ТУУН-
ДУСҮ

ТУУНДУ ПРОПОРЦИЯ

(берилген пропорциянын
натыйжасы катарында
пайда болгон пропорция-
лар, м.: $a:b = c:d$ дан

$(a \pm b) : c = (c \pm d) : d$ ж. б.

ПРОИЗВОДНАЯ СЛЕВА
(СПРАВА)
ПРОИЗВОДНОЕ МНО-
ЖЕСТВО

ПРОИЗВОДНОЕ СОБЫ-
ТИЕ
ПРОИЗВОДНЫЙ АФФИ-
НОР
ПРОИЗВОДЯЩАЯ ФУНК-
ЦИЯ

ПРОИЗВОДЯЩИЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ

ПРОИЗВОЛЬНО ПРОДОЛ-
ЖИМАЯ ФУНКЦИЯ
ПРОМЕЖУТОК

ПРОМЕЖУТОК ОТКРЫ-
ТЫЙ
ПРОМЕТУТОК СХОДИМО-
СТИ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗНА-
ЧЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДРО-
БИ

туунду пропорцияларга ээ
болобуз).

СОЛ (ОН) ЖАККЫ ТУУН-
ДУ

ТУУНДУ КӨПТҮК (м.: эле-
менттери точкалар болгон
көптүктүн бардык предел-
дик точкаларынан түзүл-
гөн көптүк).

ТУУНДУ ОКУЯ

ТУУНДУ АФФИНОР

ЖАРАТУУЧУ (ПАПЛА
КЫЛУУЧУ) ФУНКЦИЯ
(м.: берилген функцияны
кандайдыр бир кесиндиде
даражалуу катарга ажы-
ратсак, анда даражалуу
функциялар берилген
функциянын жаратуучу
функциялары болушат).

ЖАРАТУУЧУ ЭЛЕМЕНТ-
ТЕР (пайда кылуучу эле-
менттер).

КААЛАГАНДАЙ УЛАНТЫ-
ЛУУЧУ ФУНКЦИЯ

АРАЛЫК (м.: сан огунда
 $a < x < b$ барабарсыздыгын
канаттандырган x точка-
ларынын маанилеринин
көптүгү. Аны интервал да
дешет).

АЧЫК АРАЛЫК, м.: интер-
вал.

ЖЫГИНАЛУУЧУЛУКТУН
АРАЛЫГЫ (м.: даража-
луу катар жыйналуучу об-
ласть ачык же туюк ара-
лык болот).

АРАДАГЫ МААНИ

АРАДАГЫ ТАЛАА
АРАДАГЫ БӨЛЧӨКТӨР,
(м.: чексиз чынжырдуу

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ФУНКЦИИ ШТУРМА
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АРГУ-
МЕНТ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИН-
ТЕГРАЛ
ПРОМИЛЛЬ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ
ВЕЛИЧИНЫ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ
ЧАСТИ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ
ЧИСЛА
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦИРКУЛЬ

ПРОПОРЦИЯ

бөлчөктөрдү келтирилген
бөлчөктөргө ажыратканда
пайда болгон арадагы
бөлчөктөр).

ШТУРМУН АРАДАГЫ
ФУНКЦИЯЛАРЫ
АРАДАГЫ АРГУМЕНТ

АРАДАГЫ ИНТЕГРАЛ

ПРОМИЛЛЬ (бир бүтүн
деп алынган кандайдыр
бир чоңдуктун миңден бир
үлүшү).

ПРОПОРЦИЯЛЫК КӨЗ
КАРАНДЫЛЫК (түз же
тескери пропорциялуу көз
карандылык).

ПРОПОРЦИЯЛЫК БӨЛҮҮ
(берилген санды, берил-
ген бир нече сандарга про-
порциялуу кылып бөлүк-
төргө бөлүү).

ПРОПОРЦИЯЛУУЛУК (эң
жөнөкөй функциялык көз
карандылык, м.: түз, тес-
кери пропорциялар).

ПРОПОРЦИЯЛУУ ЧОҢ-
ДУКТАР

ПРОПОРЦИЯЛУУ БӨЛҮК-
ТӨР

ПРОПОРЦИЯЛУУ САН-
ДАР

ПРОПОРЦИЯЛЫК ЦИР-
КУЛЬ (чиймени берилген
катышта чоңойтуу же ки-
чирейтүү үчүн колдону-
луучу курал. Аны кесни-
дилерди жана айланалар-
ды бирдей бөлүктөргө бө-
лүү үчүн дагы колдону-
шат).

ПРОПОРЦИЯ (эки катыш-
тын барабардыгы).

ПРОПОРЦИЯ СЛОЖНАЯ

ПРОСТАЯ ГРУППА
ПРОСТАЯ ДУГА
ПРОСТАЯ МАТРИЦА
ПРОСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПРОСТАЯ СТРУКТУРА
ПРОСТЕЙШИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ПРОСТО РАЗЛОЖИМАЯ МАТРИЦА
ПРОСТОЕ ОТНОШЕНИЕ ТРЕХ ТОЧЕК
ПРОСТОЕ ПОЛЕ
ПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ ПОЛЯ
ПРОСТОЕ ТРОЙНОЕ ПРАВИЛО
ПРОСТОГО АВТОМОРФИЗМ
ПРОСТОГО ИДЕАЛ
ПРОСТОГО ИЗОМОРФИЗМ
ПРОСТОГО КОРЕНЬ

ПРОСТОГО НУЛЬ
ПРОСТОГО ПОЛИВЕКТОР

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ГОМОЛОГИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КРИВАЯ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

ПРОСТРАНСТВО

ТАЛААЛ ПРОПОРЦИЯ
(бир нече пропорциялардан тузулгон пропорция).

ЖӨНӨКӨГӨ ГРУППА
ЖӨНӨКӨГӨ ЖАА
ЖӨНӨКӨГӨ МАТРИЦА
ЖӨНӨКӨГӨ БЕТ
ЖӨНӨКӨГӨ СТРУКТУРА
ЭН ЖӨНӨКӨГӨ МЕЗГИЛДҮҮ ФУНКЦИЯЛАР (м.: тригонометриялык функциялар).

ЖӨНӨКӨГӨ АЖЫРАТЫЛУУЧУ МАТРИЦА
ҮЧ ТОЧКАЛАРДЫН ЖӨНӨКӨГӨ КАТЫШЫ
ЖӨНӨКӨГӨ ТАЛАА
ТАЛААНЫН ЖӨНӨКӨГӨ КЕНДИТИЛИШИ
ЖӨНӨКӨГӨ ҮЧТҮК ЭРЕЖЕ

ЖӨНӨКӨГӨ АВТОМОРФИЗМ
ЖӨНӨКӨГӨ ИДЕАЛ
ЖӨНӨКӨГӨ ИЗОМОРФИЗМ
ЖӨНӨКӨГӨ ТАМЫР (эсептик эмес тамыр).
ЖӨНӨКӨГӨ НӨЛ
ЖӨНӨКӨГӨ ПОЛИВЕКТОР

МЕЙКИНДИКТИК ГОМОЛОГИЯ

МЕЙКИНДИКТИК ИЙРИ СЫЗЫК (үч өлчөмдүү мейкиндиктеги ийри сызык).

МЕЙКИНДИКТИК ТУУНДУ (көлөм боюнча туунду, м.: скалярдык талаанын көлөм боюнча туундусу, талаанын дивергенциясы болот).

МЕЙКИНДИК (математик)

ПРОСТРАНСТВО ЕВКЛИДА
ПРОСТРАНСТВО ОГРАНИЧЕННОЕ
ПРОСТЫЕ ФОРМЫ

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА

ПРОТИВОЛЕЖАЩАЯ СТОРОНА
ПРОТИВОЛЕЖАЩИЕ УГЛЫ
ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ИМПЛЕКАЦИЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТЕОРЕМА

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОНЯТИЯ

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЧИСЛА

када алынган алгачкы түшүнүк. Математикалык мазмунунан толук абстракцияланган алынган чындыктын формасы, м.: Евклиддин мейкиндиги, метрдик мейкиндик, Лобачевскийдин мейкиндиги ж. б.).

ЕВКЛИДДИН МЕЙКИНДИГИ
ЧЕКТЕЛГЕН МЕЙКИНДИК

ЖӨНӨКӨГӨ ФОРМАЛАР (жөнөкөй формалуу фигуралар, м.: ромбалык пирамида, ромбалык тетраэдр ж. б.).

ЖӨНӨКӨГӨ САНДАР (өзүнө жана бирге бөлүнүп, башка эч кандай бүтүн санга бөлүнбөгөн экиден чоң натуралдык сандар).
КАРШЫ ЖАТКАН ЖАК

КАРШЫ ЖАТКАН БУРЧТАР

КАРАМА-КАРШЫ ИМПЛЕКАЦИЯ

КАРАМА-КАРШЫ ТЕОРЕМА (тескери теорема менен бирдей мааниде).

КАРАМА-КАРШЫ ЧОҢДУКТАР

КАРАМА-КАРШЫ БАГЫТТАР

КАРАМА-КАРШЫ ТҮШҮНҮКТӨР (бири-бири менен бир убакта орун албаган же бири экинчисини төгүнгө чыгарган түшүнүктөр).

КАРАМА-КАРШЫ САНДАР (абсолюттук чоңду-

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ПРОТИВОРЕЧИВАЯ СИСТЕМА
УРАВНЕНИЙ

ПРОТИВОРЕЧИЕ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ПРОФИЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ
ПРОФИЛЬНЫЙ СЛЕД
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТНАЯ ТАКСА

ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
ПРЯМАЯ ИМПЛЕКАЦИЯ
ПРЯМАЯ КАСАТЕЛЬНАЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПРЯМАЯ НАКЛОННАЯ

гу барабар болуп, карама-
каршы багытта турган
сандар).

КАРАМА-КАРШЫ ЭЛЕМЕНТ

КАРАМА-КАРШЫ ТЕНДЕ-
МЕЛЕРДИН СИСТЕМА-
СЫ (тендеменин каралган
системасында бир убакта
аткарылбай турган, эң
болбогондо, эки тендеме
кезигет).

КАРАМА-КАРШЫЛЫК (м.:
туура эмес логикалык ой
жүгүртүүнүн негизинде
карама-каршы түшүнүккө
келүү).

АРАЛЫК, УЗУНДУК
ПРОФИЛЬ БОЮНЧА ПРО-
ЕКЦИЯ

ПРОФИЛЬ БОЮНЧА ИЗ
ПРОЦЕНТ (бир бүтүн деп
эсептелген кандайдыр бир
чондуктун жүздөн бир
үлүшү).

ПРОЦЕНТТИК ТАКСА (м.:
кандайдыр бир сумма бир
жылда бере турган кире-
ше).

ПРОЦЕНТТИК КАТЫШ

ТУУРА ИМПЛЕКАЦИЯ
ЖАНЫМА ТҮЗ СЫЗЫК

(мейкиндиктеги же тегиз-
диктеги берилген ийри
сызыкка берилген точкада
жанып өтүүчү түз сызык).

ТҮЗ СЫЗЫК (геометрия-
да чындыктан толук аб-
стракцияланып алынган
негизги түшүнүк).

ЖАНТЫК ТҮЗ СЫЗЫК (м.:
тегиздиктеги Декарттык
координата системасын-

ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНОСТЬ

ПРЯМАЯ СКОБКА
ПРЯМАЯ ТЕОРЕМА
ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО
ПРЯМОЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЕ
ПРЯМОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
ПРЯМОГО КОНУС

ПРЯМОГО МЕТОД

ПРЯМОГО УГОЛ

ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ РЕГ-
РЕССИЯ
ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ ТРИ-
ГОНОМЕТРИЯ
ПРЯМОПРОПОРЦИО-
НАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИ-
НЫ
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МАТ-
РИЦА

да абсцисса огу менен
нөлгө жана токсон градус-
ка барабар болбогон бурч
түзгөн түз сызык).

ТҮЗ ПРОПОРЦИЯЛУУ-
ЛУК (эки өзгөрүүчү чоң-
дуктардын бири чоңойгон-
до (кичирейгенде) экинчи-
си дагы чоңойгондогу (ки-
чирейгендеги), чоңдук-
тар).

ЧАРЧЫ КАШАА
ТҮЗ ТЕОРЕМА
ТҮЗДӨН ТҮЗ ДАЛИЛДӨӨ

ТҮЗДӨН-ТҮЗ КӨБӨЙТҮН-
ДУ
ТҮЗДӨН-ТҮЗ АЖЫРАТУУ
ТИК КОНУС (бийиктиги
негизинин тегиздиги ме-
нен перпендикулярдуу
болгон конус).

ТҮЗ МЕТОД (дифферен-
циалдык же интегро-диф-
ференциалдык тендеме-
лерде кайсы бир маселер-
ди чечүүдө колдонулуучу
метод).

ТИК БУРЧ (90 градуска
барабар же өзүнүн жан-
даш бурчуна барабар
болгон бурч).

ТҮЗ СЫЗЫКТУУ РЕГРЕС-
СИЯ

ТҮЗ СЫЗЫКТУУ ТРИГО-
НОМЕТРИЯ

ТҮЗ ПРОПОРЦИЯЛУУ
ЧОНДУКТАР

ТИК БУРЧТУУ МАТРИЦА
(жолдорунун жана мамы-
чаларынын элементтери-
нин саны барабар болгон
сандардын таблицасы).

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРА-
ПЕЦИЯ
ПРЯМОУГОЛЬНИК

ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ
ФОРМУЛА

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООР-
ДИНАТЫ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК

ПСЕВДОАНАЛИТИЧЕ-
СКАЯ ФУНКЦИЯ
ПСЕВДОВЕКТОР
ПСЕВДОГРУППА
ПСЕВДОКОНФОРМ-
НОСТЬ
ПСЕВДОМЕТРИКА
ПСЕВДОМЕТРИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПСЕВДОНОРМА
ПСЕВДООРТОГОНАЛЬ-
НОСТЬ
ПСЕВДОПАРАЛЛЕЛЬ-
НОСТЬ
ПСЕВДОПРОЕКТИВНЫЙ
ПСЕВДОПРОЕКТИВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПСЕВДОПРОСТОЕ ЧИСЛО

ПСЕВДОСКАЛЯР

ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЕ
ЧИСЛО
ПСЕВДОСФЕРА

ТИК БУРЧТУУ ТРАПЕ-
ЦИЯ

ТИК БУРЧТУК (бардык
бурчтары барабар болгон
төрт бурчтук).

ТИК БУРЧТУКТАР ФОР-
МУЛАСЫ (жакындатып
интегралдоодо колдону-
луучу формула).

ТИК БУРЧТУУ КООРДИ-
НАТАЛАР (м.: тик бурч-
туу Декарт координатала-
ры).

ТИК БУРЧТУУ ҮЧ БУРЧ-
ТУК (үч бурчтуктун бир
бурчу тик болот).

ПСЕВДОАНАЛИТИКА-
ЛЫК ФУНКЦИЯ

ПСЕВДОВЕКТОР

ПСЕВДОГРУППА

ПСЕВДОКОНФОРМДУУ-
ЛУК

ПСЕВДОМЕТРИКА

ПСЕВДОМЕТРИКАЛЫК

МЕЙКИНДИК

ПСЕВДОНОРМА

ПСЕВДООРТОГОНАЛ-
ДУУЛУК

ПСЕВДОПАРАЛЛЕЛ-
ДУУЛУК

ПСЕВДОПРОЕКТИВДУУ

ПСЕВДОПРОЕКТИВДУУ

МЕЙКИНДИК

ЖӨНӨКӨЙ КӨРҮНГӨН

САН

ПСЕВДОСКАЛЯР (коорди-
ната окторун жылдыруу-
дан же айландыруудан
өзгөрбөөчү чондук).

КОКУС КӨРҮНГӨН САН

ПСЕВДОСФЕРА (ар бир
точкада ийрилиги турак-
туу терс сан болгон бет).

ПСЕВДОТЕНЗОР
ПСЕВДОЭВКЛИДОВА
ГЕОМЕТРИЯ
ПСЕВДОЭЛЛИПТИЧЕ-
СКИЕ ИНТЕГРАЛЫ

ПУАССОНА ИНТЕГРАЛ

ПУАССОНА РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ

ПУАССОНА ТЕОРЕМА

ПУАССОНА УРАВНЕНИЯ

ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ

ПУСТОЕ МНОЖЕСТВО
ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПУСТОЙ КОМПЛЕКС
ПУСТОЙ СИМПЛЕКС
ПУСТОТЫЙ ШАР
ПУЧНОСТЬ

Аны трактриса сызыгын
огуна салыштырмалуу ай-
ландыруудан алууга бо-
лот).

ПСЕВДОТЕНЗОР
ПСЕВДОЭВКЛИДОВ
ГЕОМЕТРИЯ
ПСЕВДОЭЛЛИПСТИК
ИНТЕГРАЛДАР (инте-
гралдын астындагы функ-
ция аргументтен жана
үчүнчү жана төртүнчү да-
ражалуу көп мүчөнүн
квадраттык тамырынан
рационалдык функция бо-
бот).

ПУАССОНДУН ИНТЕГ-
РАЛЫ (математикалык
физикада четки маселени
чечүүдө кезигүүчү интег-
рал).

ПУАССОНДУН БӨЛҮНҮ-
ШҮ (ыктымалдыктардык
теориясында, кокус чон-
дуктардын бөлүнүш ыкты-
малдыгы мүнөздөйт).

ПУАССОНДУН ТЕОРЕМА-
СЫ

ПУАССОНДУН ТЕНДЕМЕ-
ЛЕРИ (математикалык
физикада кезигүүчү маа-
нилүү тендеме).

ПУНКТИР СЫЗЫГЫ (точ-
каларды удаалаш коюу
менен түзүлгөн сызык).

БОШ КӨПТҮК
БОШ МЕЙКИНДИК (бир
дагы элементи болбогон
мейкиндик).

БОШ КОМПЛЕКС
БОШ СИМПЛЕКС
БОШ ШАР

БОО (туруп турган толкун-
дарда, амплитудасы эң
чоң болгон бөлүгү).

ПУЧО'К

ПУЧО'К КВАДРАТНЫХ
ФО'РМ
ПУЧО'К КРИВЫ'Х

ПУЧО'К ПЛОСКОСТЕ'И

ПУЧО'К ПРЯМЫ'Х

ПЯТИУГО'ЛЬНИК

ПЯТИУГО'ЛЬНИК ПРА'-
ВИЛЬНЫЙ

РА'ВЕНСТВО

РА'ВЕНСТВО МНО'ЖЕСТВ

РАВНОБЕ'ДРЕННЫЙ ТРЕ-
УГО'ЛЬНИК

РАВНОБО'ЧНАЯ ТРАПЕ'-
ЦИЯ

РАВНОВЕЛИ'КИЕ ФИГУ'-

БОО (м.: тегиздиктеги же
мейкиндиктеги бир пара-
метрден сызыктуу көз ка-
ранды болгон сызыктар-
дын түркүмү).

КВАДРАТТЫК ФОРМА-
ЛАРДЫН БООСУ

ИЙРИ СЫЗЫТАРДЫН
БООСУ

ТЕГИЗДИКТЕРДИН БОО-
СУ (баары бир түз сызык
боюнча кесилишкен те-
гиздиктердин көптүгү).

ТҮЗ СЫЗЫКТАРДЫН
БООСУ (берилген бир
точка аркылуу өтүүчү бир
тегиздиктеги түз сызык-
тардын көптүгү).

БЕШ БУРЧТУК (бир тегиз-
дикте жатып, беш жагы
жана беш бурчу болгон
көп бурчтук).

ТУУРА БЕШ БУРЧТУК
(бардык жактары жана
бардык бурчтары өз ара
барабар болгон беш бурч-
тук).

Р

БАРАБАРДЫК (берилген
эки туюнтманын барабар
экендигин көрсөтүүчү бел-
ги).

КӨПТҮКТӨРДҮН БАРА-
БАРДЫГЫ

ТЕҢ КАПТАЛДУУ ҮЧ БУРЧ-
ТУК (эки жагы өз ара ба-
рабар болгон үч бурч-
тук).

ТЕҢ КАПТАЛДУУ ТРАПЕ-
ЦИЯ (каптал жактары
барабар болгон трапе-
ция).

ТЕҢ ЧОНДУКТАГЫ ФИ-

РЫ

РАВНОВЕРОЯТНОСТЬ

РАВНОМЕ'РНАЯ АППРОК-
СИМА'ЦИЯ

РАВНОМЕ'РНАЯ ДИФФЕ-
РЕНЦИ'РУЕМОСТЬ

РАВНОМЕ'РНАЯ НЕПРЕ-
РЫ'ВНОСТЬ

РАВНОМЕ'РНАЯ СХОДИ'-
МОСТЬ

РАВНОМЕ'РНО ОГРАНИ'-
ЧЕННОЕ МНО'ЖЕСТВО
РАВНОМЕ'РНОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНО-
СТЕЙ
РАВНОМО'ЩНОСТЬ МНО'

ГУРАЛАР (аянты, көлөм-
дөрү өз ара барабар бол-
гон же бирдей түзүлгөн
фигуралар).

ТЕҢ ЫКТЫМАЛДЫК (эки
же андан көп кокус чоң-
дуктардын пайда болуш-
тарынын ыктымалдыкта-
рынын бирдей болушу).

БИР КАЛЫПТАГЫ АП-
ПРОКСИМАЦИЯ

БИР КАЛЫПТА ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛАНУУЧУЛУК

БИР КАЛЫПТА ҮЗГҮЛ-
ТҮКСҮЗ (сегменттин ар

бир точкасында үзгүлтүк-
сүз болгон функция.
Интервалда үзгүлтүксүз
функция үчүн аны айтууга

мүмкүн эмес, м.: $f(x) = \frac{1}{x^2}$

функциясы $0 < x < 1$ де бир
калыпта үзгүлтүксүз боло
албайт).

БИР КАЛЫПТА ЖЫЙНА-
ЛУУЧУЛУК (кандайдыр
бир $\{\varphi_n(x)\}$ - функция-
лардын удаалашы $[a, b]$ да
 $f(x)$ функциясына бир ка-
лыпта жыйналыш үчүн, ал
кесиндиде жаткан ар кан-
дай x точкада жетиштүү
чоң номеринен тартып
 $|f(x) - \varphi_n(x)| < \varepsilon$ бара-
барсыздыгынын орунда-
лышы зарыл жана жетиш-
түү. Мында ε каалагандай
кичине оң сан).

БИР КАЛЫПТА ЧЕКТЕЛ-
ГЕН КӨПТҮК
ЫКТЫМАЛДЫКТАРДЫН
БИР КАЛЫПТА БӨЛҮ-
НҮШҮ

КӨПТҮКТӨРДҮН ТЕҢ КУ-

ЖЕСТВ

РАВНООСТАТОЧНЫЕ
ЧИСЛА

РАВНОСИЛЬНАЯ СИСТЕ-
МА

РАВНОСИЛЬНЫЕ БЕСКО-
НЕЧНО МАЛЫЕ (ВЕ-
ЛИЧИНЫ)
РАВНОСИЛЬНЫЕ НЕРА-
ВЕНСТВА

РАВНОСИЛЬНЫЕ УРАВ-
НЕНИЯ

РАВНОСИЛЬНЫЕ ФОР-
МУЛЫ

БАТУУЛУГУ (чексиз эле-
менттерден турган көптүк-
төрдүн эквиваленттүүлү-
гү).

ТЕҢ КАЛДЫКТУУ САН-
ДАР, САЛЫШТЫРМА-
ЛУУ САНДАР (эки же
андан көп бүтүн сандарды
кандайдыр бир бүтүн m
санына бөлгөндө бирдей
калдыкты бериши).

ТЕҢ КҮЧТҮҮ СИСТЕМА
(биринчи алгебралык же
дифференциалдык тенде-
мелердин системасынын
чыгарылыштарынын жы-
йындысы, экинчи бир сис-
теманын чыгарылыштары-
нын жыйындысы менен
дал келишкен система-
лар).

ТЕҢ КҮЧТҮҮ ЧЕКСИЗ КИ-
ЧИНЕ (чондуктар, же эк-
виваленттүү чондуктар).

ТЕҢ КҮЧТҮҮ БАРАБАР-
СЫЗДЫКТАР (белгисиз-
дери бирдей болгон бара-
барсыздыктардын, белги-
сиздеринин алынган бир-
дей маанилеринде бузул-
бастан кала бериши).

ТЕҢ КҮЧТҮҮ ТЕНДЕМЕ-
ЛЕР (чыгарылыштары-
нын бары, эселик чыгары-
лыштарынын тартыптери
дагы, өз ара дал келген
тендемелер).

ТЕҢ КҮЧТҮҮ ФОРМУЛА-
ЛАР (биринчи формула-
дан математикалык өз-
гөртүп түзүүнүн негизинде
экинчи формула келип
чыгышы же тескерисинче,
экинчи формуладан би-

РАВНОСОСТАВЛЕННЫЕ
МНОГОГРАННИКИ
РАВНОСТЕПЕННАЯ НЕ-
ПРЕРЫВНОСТЬ

РАВНОСТОРОННИЙ КО-
НУС
РАВНОСТОРОННИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

РАВНОСТОРОННЯЯ (РАВ-
НОБОЧНАЯ) ГИПЕРБО-
ЛА

РАВНОЧИСЛЕННЫЕ
МНОЖЕСТВА

РАДИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ

РАДИАН

РАДИАННАЯ МЕРА

ринчи формула келип чы-
гышы).

БИРДЕЙ ТҮЗҮЛГӨН КӨП
ГРАНДЫКТАР

ТЕҢ ДАРАЖАЛУУ ҮЗГҮЛ-
ТҮКСҮЗДҮК (эгерде
функциялардын $[a, b]$ да-
гы түркүмү үчүн, каала-
гандай кичине $\varepsilon > 0$ үчүн
жетиштүү кичине $\delta > 0$ та-
былып, $x \in [a, b]$ дагы
 $|x_2 - x_1| < \delta$ барабарсызды-
гынын канаттандырган
маанилеринде

$$|f(x_2) - f(x_1)| < \varepsilon$$

барабарсыздыгы орундал-
са, ал семейство кесинди-
де тең даражалуу үзгүл-
түксүз болот).

ТЕҢ ЖАКТУУ КОНУС
(тик тегерек конус).

ТЕҢ ЖАКТУУ ҮЧ БУРЧ-
ТУК (үч жагы өз ара ба-
рабар болгон үч бурч-
тук).

ТЕҢ ЖАКТУУ, ТЕҢ КАП-
ТАЛДУУ ГИПЕРБОЛА
(өз ара перпендикулярдуу
асимптоталары жана жа-
рым октору барабар бол-
гон гиперболалар).

ТЕҢ САНДАГЫ КӨПТҮК-
ТӨР (эквиваленттүү көп-
түктөр).

РАДИУСТУК ИДЕАЛ (ра-
диус боюнча багытталган
идеал).

РАДИАН (борбордук бурч-
ка тирелген айлананын
жаасынын узундугу ра-
диусуна барабар болгон
бурч; бир радиан
 $\approx 57^\circ 17' 44''$ болот).

РАДИАНДЫК ЧЕН

РАДИАННЫЙ ПЛАНИ-
МЕТР
РАДИКАЛ

РАДИКАЛЬНАЯ О'СЬ

РАДИКАЛЬНАЯ ПЛО'С-
КОСТЬ
РАДИКАЛЬНЫЙ ЦЕ'НТР

РАДИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ
РА'ДИУС

РА'ДИУС-ВЕ'КТОР

РА'ДИУС КРИВИЗНЫ

РАДИАНДЫК ПЛАНИ-
МЕТР

РАДИКАЛ, ТАМЫР (та-
мырдан чыгаруу амалын
түшүндүрүүчү математи-
калык белги).

РАДИКАЛДЫК ОК (м.: эки
айлананын радикалдык
огу деп, ошол айланалар-
га карата бирдей даража-
да болгон точкалардын
геометриялык ордун түшү-
нөбүз. Ал айланалардын
борборлору радикалдык
окко түшүрүлгөн перпен-
дикулярда жатышат).

РАДИКАЛДЫК ТЕГИЗ-
ДИК

РАДИКАЛДЫК БОРБОР,
м.: үч айланалардын ра-
дикалдык борбору деп, ар
бир айланаларга салыш-
тырмалуу бирдей даража-
га ээ болгон точканы ай-
табыз. Ал точка ради-
калдык октордун кесили-
шинде жатат).

РАДИКАЛДЫК ЭЛЕМЕНТ

РАДИУС (айлананын же
сферанын ар кандай точ-
касын борбору менен би-
риктирүүчү кесинди).

РАДИУС-ВЕКТОР (башта-
лышы координаталардын
башталышында, аякталы-
шы (x, y, z) точкасында
жаткан вектор. Тик бурч-
туу Декарт координата
системасында ал $\vec{r} = x\vec{i} +$
 $+y\vec{j} + z\vec{k}$ түрүндө туюнту-
лат).

ИЙРИЛИК РАДИУСУ (бе-
рилген точкада ийри сы-

РА'ДИУС КРУЧЕ'НИЯ

РА'ДИУС СХОДИ'МОСТИ

РАЗБИЕ'НИЕ

РАЗБИЕ'НИЕ НА КЛА'ССЫ

РАЗВЕ'РТКА

РАЗВЕ'РТКА ОКРУ'ЖНО-
СТИ

РАЗВЕ'РТЫВАЮЩАЯ ПО-
ВЕ'РХНОСТЬ

РАЗВЕТВЛЕ'НИЕ

зыктын ийрилигинин тес-
кери чоңдугу).

БУРАЛУУ, ТОЛГОНУУ
РАДИУСУ (тегиздиктеги
жалпак ийри сызыктын
каалагандай кичине ке-
синдисинде баштапкы
абалдан чыгып, кыйшаюу-
сун мүнөздөөчү сан).

ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК РА-
ДИУСУ (м.: комплекстүү
областта даражалуу катар-
дын жыйналуу областы
тегерек болот. Ал тегерек-
тин радиусун жыйналуу-
чулуктун радиусу дешет).

БӨЛҮКТӨӨ (м.: берилген
кесиндинин же жааны
точкалар аркылуу майда
бөлүктөргө бөлүү).

КЛАССТАРГА АЖЫРА-
ТУУ (м.: рационалдык
сандардын көптүгүн Де-
декиндин кесилиши бо-
юнча класстарга ажыра-
туу).

ЖАЙЫЛМА ЖЕ ЭВОЛЮ-
ТА (м.: геометрияда ийри
сызыктын жайылмасы,
узундугу ийри сызikka
барабар болгон кесинди;
конустун каптал бетинин
жайылмасы аянты ошол
каптал беттин аянтына
барабар болгон тегеректин
сектору болот).

АЙЛАНАНЫН ЖАЙЫЛ-
МАСЫ

ЖАЙЫЛУУЧУ БЕТ (м.:
ийүүнүн жардамы менен
тегиздикке дал келтирип
жаюуга мүмкүн болгон
бет).

ТАРМАКТАЛУУ (комплекс-
түү функциянын өзгөчө

РАЗДЕЛЕ'НИЕ ПЕРЕМЕ'Н-
НЫХ

РАЗДЕЛЕ'ННАЯ РА'З-
НОСТЬ

РАЗДРОБЛЕ'НИЕ

РАЗЛОЖЕ'НИЕ
РАЗЛОЖЕ'НИЕ В РЯД

РАЗЛОЖЕ'НИЕ МНОГО-
ЧЛЕ'НОВ

РАЗЛОЖЕ'НИЕ ОПРЕДЕ-
ЛИ'ТЕЛЯ
РАЗЛОЖЕ'НИИ ФУН'КЦИИ

точкасын кандайдыр бир
туюк ийри сызык боюнча
сызып чыксак, ал маани-
син кайра баштапкы абал-
га келгенде өзгөртүүчү өз-
гөчө точка).

ӨЗГӨРҮҮЧҮЛӨРДҮ АЖЫ-
РАТУУ, ӨЗГӨРМӨЛҮҮ
ЧОНДУКТАРДЫ АЖЫ-
РАТУУ (математикалык
физикада Фурьенин мето-
ду делет. Айрым туунду-
лар аркылуу берилген
дифференциалдык тенде-
мени чыгаруунун методу.
Өзүнчө ордуна коюуну
пайдаланып, берилген
тендемени жөнөкөй тенде-
мелерге ажыратат).

БӨЛҮНГӨН АЙЫРМА (ин-
терполяция теориясында-
гы негизги түшүнүк).

БӨЛҮКТӨӨ (кесиндиги,
ийри сызыкты же ар кан-
дай фигураны майда бө-
лүктөргө бөлүү).

АЖЫРАТУУ
КАТАРГА АЖЫРАТУУ
(математиканын фунда-
менталдык маселелеринин
бири, м.: комплекстүү
функция берилген точкада
аналитикалык болсо, аны
точканын аймагында Тей-
лордун катарына ажыра-
тууга болот).

КӨП МҮЧӨЛӨРДҮ АЖЫ-
РАТУУ (бир нече жөнө-
көй көбөйтүүчүлөр аркы-
луу бирдей өзгөртүп тү-
зүү).

АНЫКТАГЫЧТЫ АЖЫРА-
ТУУ

ФУН'КЦИЯЛАРДЫ АЖЫ-
РАТУУ (м.: мезгилдүү

РАЗЛОЖИ'МЫЙ МНОГО-
ЧЛЕ'Н

РАЗМЕ'РНОСТЬ

РАЗМЕЩЕ'НИЕ

РА'ЗНОСТНАЯ ПРОГРЕ'С-
СИЯ

РА'ЗНОСТНАЯ ПРОПО'Р-
ЦИЯ

РА'ЗНОСТЬ

РА'ЗНОСТНОЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИА'ЛЬНОЕ УРАВНЕ'-
НИЕ

РА'ЗНОСТЬ ФУН'КЦИИ

РАЗРЕШИ'МАЯ ГРУП'ПА
РАЗРЕШИ'МОЕ МНО'ЖЕ-
СТВО

РАЗРЕШИ'МОЕ УРАВНЕ'-
НИЕ

РАЗРЫ'В

РАЗРЫ'ВА ТО'ЧКА

РАЗРЫ'В ПЕ'РВОГО РО'ДА

функцияларды тригоно-
метриялык катарга ажы-
ратуу).

АЖЫРООЧУ КӨП МҮЧӨ
(анык сандардын талаа-
сында көп мүчөнүн сызык-
туу жана квадраттык көп
мүчөлөрдүн көбөйтүндү-
сүнө ажырашы).

ӨЛЧӨМҮ, ЧЕНЕМИ (тигил
же бул геометриялык фи-
гуралардын өлчөмдөрүнүн
саны).

ОРУНДАШТЫРУУ (п эле-
менттердин m элемент-
тери боюнча бири-биринен
элементтери же алардын
жайланыш тартиптери ме-
нен айырмаланган бири-
гиштирүүлөр).

АЙЫРМАЛУУ ПРОГРЕС-
СИЯ

АЙЫРМА ПРОПОРЦИЯ

АЙЫРМА (кемитүүдөн пай-
да болгон жыйынтык).

АЙЫРМАЛЫК ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕ-
МЕ

ФУН'КЦИЯЛАРДЫН
АЙЫРМАСЫ ЖЕ ФУН'К-
ЦИА'НЫН ӨСҮНДҮСҮ

ЧЕЧИЛҮҮЧҮ ГРУП'ПА
ЧЕЧИЛҮҮЧҮ КӨПТҮК

ЧЕЧИЛҮҮЧҮ ТЕНДЕМЕ

ҮЗҮЛҮҮ, ҮЗГҮЛТҮККӨ
УЧУРОО

ҮЗҮЛҮҮ ТОЧКАСЫ (функ-
циянын үзгүлтүксүздүгү
бузулуучу аргументтин
мааниси).

БИРИНЧИ ТҮРДӨГҮ ҮЗ-
ГҮЛТҮКТҮК

РАЗРЫВ УСТРАНИМЫЙ

РАЗРЫВНАЯ ФУНКЦИЯ

РАЗРЯД

РАНГ

РАНГ АЛГЕБРЫ

РАНГ АФФИНОРА
РАНГ ГРУППЫ
РАНГ КВАДРАТИЧНОЙ
ФОРМЫ

РАСКРЫТИЕ НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТЕЙ

ЖОЮЛУУЧУ ҮЗГҮЛТҮК-
ТҮК (берилген точкада
функциянын бир жаккы
пределдери барабар бо-
луп, ал предел функция-
нын ошол точкадагы ма-
нисине барабар болбошу),
ҮЗГҮЛТҮКТҮҮ ФУНКЦИЯ
(кандайдыр бир точкалар-
да үзгүлтүккө ээ болгон
функция).

РАЗРЯД (сандарды пози-
циялык системаларда жаз-
ганда цифралардын алган
орду).

РАНГ (даража же катего-
рия, м.: матрицанын ран-
гы катарында, ал матри-
цанын нөлгө барабар эмес
эң жогорку тартинтеги
минорунун тартиби алы-
нат).

АЛГЕБРАНЫН РАНГЫ
(каралган алгебра үчүн
аддитивдүү группанын
миндетин аткаруучу мей-
киндиктин өлчөмү).

АФФИНОРДУН РАНГЫ
ГРУППАНЫН РАНГЫ
КВАДРАТТЫК ФОРМА-
НЫН РАНГЫ (кватрат-
тык формага келтирилүү-
чү көп мүчөнүн коэффи-
циенттеринен түзүлгөн
кватраттык матрицанын
рангы).

АНЫКСЫЗДЫКТАРДЫ

АЧУУ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)}$ пре-
делдерин издөө, аргумент-
тин $x \rightarrow a$ маанисин коюу
 $\frac{0}{0}$ же $\frac{\infty}{\infty}$ түрүндөгү
аныксыздыктарды берет.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКОН

РАССТОЯНИЕ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
ДВУМЯ ТОЧКАМИ
РАСТЯЖЕНИЕ

РАСТЯНУТЫЙ ЭЛЛИПС
РАСХОДИМОСТЬ ВЕКТОР-
НОГО ПОЛЯ

РАСХОДЯЩИЕСЯ ИНТЕГ-
РАЛЫ

Андай аныксыздыктарды
ачууну б. а. анын толук
белгилүү пределин табуу-
ну Лопиталдын эрежеси
деп аташат).

БӨЛҮНҮШ (ыктымалдык
теориясындагы негизги тү-
шүнүктөрдүн бири).

БӨЛҮШТҮРҮҮЧҮЛҮК ЗА-
КОН, ДИСТРИБУТИВ-
ДИК ЗАКОН

АРАЛЫК (м.: эки точканын
аралыгы, ал точкалардын
бириктирүүчү кесиндинин
узундугу болот. Аралык
геометриядагы негизги тү-
шүнүктөрдөн болуп сана-
лат).

ЭКИ ТОЧКАНЫН АРА-
СЫНДАГЫ АРАЛЫК
СОЗУУ, ЧОЮУ (өзгөртүп
түзүүдө Якобинин анык-
тагычынын модулу бир-
ден чоң болушу).

СОЗУЛГАН ЭЛЛИПС
ВЕКТОРДУК ТАЛААНЫН
ТАРАЛЫШЫ, ДИВЕР-
ГЕНЦИЯСЫ (вектордук
талаанын берилген точка-
да көлөм боюнча туундусу
катарында аныктайт. Ди-
вергенция — скалярдык
чоңдук).

ЖЫЙНАЛБООЧУ ИНТЕГ-
РАЛДАР (төмөнкү же
жогорку пределдеринин эң
болбогондо бирөө өздүк
эмес точка болуп же ин-
тегралдын астындагы
функция чектүү интервал-
да чексизге умтулса, андай
интегралдар өздүк эмес
интегралдар делет. Эгерде
өздүк эмес интегралдар
аныкталган мааниге ээ

РАСХОДЯЩИЙСЯ РЯД

РАСХОЖДЕНИЕ (ДИВЕР-
ГЕНЦИЯ)
РАСШИРЕНИЕ

РАСШИРЕННАЯ ГРУППА

РАСШИРЕННАЯ ПЛОС-
КОСТЬ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФУНК-
ЦИЯ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРА-
ЖЕНИЯ
РЕБРО

боло албаса, алар жый-
налбоочу интегралдар бо-
лушат).

ЖЫЙНАЛБООЧУ КАТАР
(чектүү же толук белги-
лүү суммага ээ боло ал-
баган ар кандай катар).
ТАРАЛЫШ

КЕҢҮҮ, КЕҢИТҮҮ (мате-
матикада маанилүү прин-
циптердин бири).
КЕҢИТИЛГЕН ГРУППА

КЕҢИТИЛГЕН ТЕГИЗ-
ДИК (чексиз алыс жат-
кан же «өздүк эмес» деп
аталуучу точкаларды жа-
на түз сызыктарды ичине
алган тегиздик).

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯЛОО
(туюнтманы рационализа-
циялоо үчүн, тигил же бул
өзгөртүп түзүүнү пайда-
ланып радикалдан кутка-
руу).

РАЦИОНАЛДУУ ТОЧКА
(рационалдуу санга туура
келген точка).

РАЦИОНАЛДУУ ФУНК-
ЦИЯ (өзгөрмөлүү x ме-
нен турактуу сандардын
үстүнөн чектүү санда
арифметикалык төрт амал-
ды жана даражага көтө-
рүү амалын пайдалануу-
нун негизинде түзүлгөн
функция).

РАЦИОНАЛДУУ САН (бү-
түн оң жана терс сандар-
дын катышынан жана нөл
санынан түзүлгөн сан).

РАЦИОНАЛДУУ ТУЮНТ-
МАЛАР

КЫР (көп грандыктарда эки

РЕБРО ВОЗВРАТА

РЕБРО МНОГОГРАННИКА

РЕГРЕССИВНАЯ ФУНК-
ЦИЯ
РЕГРЕССИЯ

РЕГРЕССИЯ ОРТОГО-
НАЛЬНАЯ
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
УСТРОИСТВО

РЕГУЛЯРНАЯ ГРУППА
РЕГУЛЯРНАЯ КРИВАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ПОДАЛ-
ГЕБРА
РЕГУЛЯРНАЯ ПОДСТА-
НОВКА
РЕГУЛЯРНАЯ ТОЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ФУНК-
ЦИЯ

РЕГУЛЯРНОЕ МНОЖЕ-
СТВО

грандарынын өз ара кеси-
лишинен пайда болгон
кесинди).

КАЙРЫЛУУ КЫРЫ (бар-
дык жанымаларынын то-
бу ошол бетти түзгөн ийри
сызык. Эгерде тегиздик ал
бетти берилген точкада
кесип өтсө, ал точка, ийри
кесилишинен пайда болгон
ийри сызыктын кайрылуу
точкасы болот, к. ТОЧКА
ВОЗВРАТА).

КӨП ГРАНДЫКТЫН КЫ-
РЫ

РЕГРЕССИЯЛУУ ФУНК-
ЦИЯ

РЕГРЕССИЯ (ыктымалдык
теориясында кезигүүчү тү-
шүнүк).

ОРТОГОНАЛДУУ РЕГ-
РЕССИЯ

ИРЕТТӨӨЧҮ КУРАЛ, ТҮ-
ЗҮЛҮШ (математикалык
машиналарда жумушту
тийиштүү режимде кар-
ман туруучу түзүлүш).

РЕГУЛЯРДУУ ГРУППА

РЕГУЛЯРДУУ ИЙРИ СЫ-
ЗЫК

РЕГУЛЯРДУУ АЛГЕБРА-
НЫН БӨЛҮГҮ

РЕГУЛЯРДУУ ОРДУНА
КОЮУ

РЕГУЛЯРДЫК ТОЧКА (м.:
функцияны тейлордук ка-
тарга ажыратууга мүмкүн
болгон точка).

РЕГУЛЯРДУУ ФУНКЦИЯ
(берилген областта Тейлор-
дун катарына ажыроочу
функция).

РЕГУЛЯРДУУ КӨПТҮК

РЕГУЛЯРНЫЙ КЛАСС
РЕГУЛЯРНЫЙ ОПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬ
РЕГУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
РЕГУЛЯТОР ПОЛЯ
РЕЗОЛЬВЕНТА

РЕЗОЛЬВЕНТА ГАЛУА

РЕЗУЛЬТАНТ

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ВЕК-
ТОР

РЕГУЛЯРДУУ КЛАСС
РЕГУЛЯРДУУ АНЫКТА-
ГЫЧ
РЕГУЛЯРДУУ ПРОЦЕСС
РЕГУЛЯРДУУ ЭЛЕМЕНТ
ТАЛААНЫН РЕГУЛЯТОРУ
РЕЗОЛЬВЕНТА (алгебрада,
интегралдык тендемелерде
жана оператордук эсеп-
төөлөрдө колдонулат, м.:
алгебрада

$$p_1(x, y) = 0$$

$$p_2(x, y) = 0$$

системасын чыгаруу үчүн
(мында P_1 жана P_2 лер
белгисиздерине салыш-
тырмалуу n жана m дара-
жалуу көп мүчөлөр, сис-
темадан белгисиздеринин
бирөөн жоготуу менен
резольвент деп аталган
 $m \cdot n$ даражалуу бир белги-
си бар теңдемесин чыга-
рууну түшүнүшөт).

ГАЛУА РЕЗОЛЬВЕНТА-
СЫ ($f(x) = 0$ теңдемеси-
нин Галуалык резольвен-
тасы деп, берилген алгеб-
ралык талаада келтирил-
бөөчү $g(x) = 0$ теңдемесин
аташат).

РЕЗУЛЬТАНТ (m жана n да-
ражадагы көп мүчөнүн ре-
зультанты деп, белгилүү
жол боюнча түзүлгөн
 $m + n$ тартиптеги квадрат-
тык детерминантты түшү-
нөбүз).

ЖЫЙЫНТЫК (ар кандай
математикалык амалдар-
ды аткаруудан пайда
болгон жыйынтык).

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ВЕК-
ТОР (эки же андан көп

РЕПКА

РЕКУРРЕНТНАЯ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ

РЕКУРРЕНТНАЯ ФОРМУ-
ЛА

РЕКУРРЕНТНОСТЬ

РЕКУРРЕНТНЫЙ РЯД

РЕКУРСИВНАЯ АРИФМЕ-
ТИКА

РЕКУРСИВНАЯ ПЕРЕЧИ-
СЛИМОСТЬ (СЧЕТ-
НОСТЬ)

РЕКУРСИВНОЕ МНО-
ЖЕСТВО

РЕКУРСИВНОСТЬ (РЕКУР-
РЕНТНОСТЬ)

РЕКУРСИВНЫЕ ФУНК-
ЦИИ

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МЕ-
ТОД

векторлордун суммасынан
турган вектор).

РЕЙКА (нивелировка жүр-
гүзүүдө бийиктикти анык-
тоого колдонулуучу бө-
лүктөрү бар узун таякча).

РЕКУРРЕНТТҮҮ УДАА-
ЛАШТЫК (мүчөлөрү ре-
курренттүү формуланы
канаттандырган удаалаш-
тык).

РЕКУРРЕНТТҮҮ ФОРМУ-
ЛА (удаалаштыктын жал-
пы мүчөсүн, ага чейинки
бир нече мүчөлөрү менен
байланыштырган форму-
ласы).

РЕКУРРЕНТТҮҮЛҮК, КАЙ-
РЫЛМАЛУУЛҮК (кандай-
дыр бир формулалардын
же тендемелердин удаа-
лаштыгы).

РЕКУРРЕНТТҮҮ КАТАР
(мүчөлөрү рекурренттүү же
кайрымалуу удаалаштан
түзүлгөн катар).

РЕКУРСИВДҮҮ АРИФМЕ-
ТИКА

РЕКУРСИВДҮҮ ЭСЕПТЕ-
ЛҮҮЧҮЛҮК, СЧЕТТУУ-
ЛУК

РЕКУРСИВДҮҮ КӨПТҮК

РЕКУРСИВДҮҮЛҮК, РЕ-
КУРРЕНТТҮҮЛҮК

РЕКУРСИВДҮҮ ФУНК-
ЦИЯЛАР (бүтүн терс
эмес сандардын көптүктө-
рүндө аныкталган
 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функ-
циясы, анын мааниси да-
гы бүтүн терс эмес сан-
дарды берет).

РЕЛАКСАЦИЯЛЫК МЕ-
ТОД (алгебралык ж. б.

РЕЛЕ'

РЕЛЕЙ'НАЯ ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ МАШИ'НА

РЕЛЬЕ'Ф ФУ'НКЦИИ

РЕ'ПЕР

РЕФЛЕКТИВДУУЛУК,

РЕФЛЕКТИ'ВНОСТЬ
(РЕФЛЕКСИ'ВНЫЙ)
РЕШЕ'НИЕ
РЕШЕ'НИЕ УРАВНЕ'НИЯ

РЕШЕТО' ЭРАТОСФЕ'НА

РИ'МАНА ГЕОМЕ'ТРИЯ

тендемелердин системасын
жакындаштырып чыгаруу-
да колдонулуучу метод).
РЕЛЕ (м.: алдын ала бе-
рилген программа боюнча
сандардын үстүнөн удаа-
лаш арифметикалык
амалдарды автоматтык
түрдө жүргүзүүгө ыла-
йыкталган түзүлүш).

РЕЛЕЛҮҮ ЭСЕПТӨӨЧҮ
МАШИНА (реле менен
жабдылган машина).

ФУНКЦИЯНЫН РЕЛЬЕ-
ФИ (комплексүү аргу-
менттүү функциянын гра-
фигинен түзүлгөн бет).

РЕПЕР (бардыгына жал-
пы болгон башталыш точ-
кадан чыккан белгилүү
тартип боюнча алынган,
өз ара сызыктуу көз ка-
ранды болбогон вектор-
лордун тобу).

РЕФЛЕКТИВДУУЛУК,
(РЕФЛЕКТИВДУУ)
ЧЫГАРЫЛЫШ, ЧЫГАРУУ
ТЕНДЕМЕНИН ЧЫГАРЫ-
ЛЫШЫ (тендемени ка-
наттандырган белгисиздин
маанилеринин тобу).

ЭРАТОСФЕН ТОРЧОСУ
(Эратосфен тарабынан су-
нуш кылынган натурал-
дык сандардын көптүгү-
нөн жөнөкөй сандарды бө-
лүп алып, жөнөкөй сан-
дардын таблицасын түзүү
методу).

РИМАНДЫН ГЕОМЕТ-
РИЯСЫ (аксиомага не-
гизделип, аксиомалары
Евклиддин геометриясы-
нын аксиомаларынан өз-
гөчө болуп түзүлгөн гео-

РИ'МАНА СФЕ'РА

РИ'МАНОВ ТЕ'НЗОР

РИ'МСКИЕ ЦИ'ФРЫ

РО'Д

РО'Д ПОВЕ'РХНОСТИ
РО'ЗЫ

РО'МБ

РОМБО'ИД

РОМБОЭ'ДР

РОТА'ЦИЯ
РОТОР (ВИ'ХР)
РЯ'Д АРИФМЕТИ'ЧЕСКИЙ

метрия, м.: Римандын гео-
метриясында ар кандай
эки түз сызыктар кесили-
шет ж. б.).

РИМАНДЫН СФЕРАСЫ
(комплексик тегиздиктин
точкалары менен точкала-
ры бир маанилүү туура
келген сфера).

РИМАНДЫН ТЕНЗОРУ
(Римандык мейкиндик ме-
менен Евклиддик мейкин-
диктин арасындагы өзгө-
чөлүктү мүнөздөөчү ата-
йын формадагы тензор).

РИМ ЦИФРАЛАРЫ (ба-
йыркы Римдиктер тарабы-
нан кийирилген цифра-
лар).

ТҮР, ТЕК (м.: ийри сызык-
тын же беттин түрү).

БЕТТИН ТҮРҮ
РОЗАЛАР (тегиздикте уюл-
дук координата система-
сында тендемеси $\rho = a \sin k\varphi$,
 $\rho = a \cos k\varphi$ түрүндө берил-
ген жалпак ийри сызык-
тардын түркүмдөрү. Мын-
да a, k —турактуу сандар).

РОМБ (бардык жактары ба-
рабар болгон параллело-
грамм).

РОМБОИД (бир диагонали
жалгыз симметрия огу
менен дал келген томпок
төрт бурчтук).

РОМБОЭДР (грандары
ромбалардан турган па-
раллелепипед).
РОТАЦИЯ ЖЕ АПЛАНУУ
РОТОР (куюн) К. ВИХР
АРИФМЕТИКАЛЫК КА-
ТАР (мүчөлөрү арифме-
тикалык прогрессиянын

РЯД НАТУРАЛЬНЫХ
ЧИСЕЛ
РЯД ПОЛУСХОДЯЩИЙСЯ
РЯД РАВНОМЕРНО СХО-
ДЯЩИЙСЯ

РЯДЫ

РЯД ШТУРМА

САМОСОПРЯЖЕННАЯ
МАТРИЦА

САМОСОПРЯЖЕННЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ

САМОСОПРЯЖЕННЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ

мүчөлөрү болгон катар-
лар).
НАТУРАЛДЫК САНДАР.
ДЫН КАТАРЫ
ЖАРТЫЛАЙ ЖЫЙНА-
ЛУУЧУ КАТАР
БИР КАЛЫПТА ЖЫЙНА-
ЛУУЧУ КАТАР (эгерде x
тин берилген кесиндисин-
деги бардык маанилеринде,
каалагандай кичине $\varepsilon > 0$ үчүн жетиштүү чоң
 N табылып, $n > N$ болгон-

$$\text{до } |f(x) - \sum_{k=1}^n \varphi_k(x)| < \varepsilon$$

орундалса, анда $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k(x)$

катары $f(x)$ функциясына
бир калыпта жыйналуучу
болот).

КАТАРЛАР (чексиз удаа-
лаштыктын мүчөлөрүнүн
суммасынан түзүлгөн ту-
юнтма).

ШТУРМДУН КАТАРЫ

С

ӨЗ АРА ТУТУМДАШ МАТ-
РИЦА (өзүнүн тутумда-
шы менен дал келүүчү
матрица).

ӨЗ АРА ТУТУМДАШ ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕН-
ДЕМЕЛЕР (тутумдаш
тендемеси менен бирдей
чыгарылыштарга ээ бол-
гон тендеме).

ӨЗ АРА ТУТУМДАШ ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛДЫК ОПЕ-
РАТОРЛОР (өзүнүн ту-

САНТИМЕТР

СВЕРТКА ФУНКЦИИ

СВЕРТЫВАНИЕ ТЕНЗОРА

СВЕРХОПРЕДЕЛЕННАЯ
СИСТЕМА

СВОБОДНАЯ ГРУППА
СВОБОДНЫЙ ВЕКТОР

СВОБОДНЫЙ ЧЛЕН

тумдаш оператору менен
дал келүүчү оператор-
лор).

САНТИМЕТР (өлчөөнүн
метрдик чениндеги узун-
дуктун бирдиги болгон
метрдин жүздөн бир үлү-
шү).

ФУНКЦИЯЛАРДЫН ТҮРҮ-
ЛҮШҮ (операциялык эсеп-
төөлөрдө $f_1(x)$ жана $f_2(x)$
функцияларынын түрүлү-
шү деп, жаңы

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(x - \tau) d\tau$$

функциясын түшүнөбүз.
Демек түрүлүш математи-
калык операция болуп са-
налат).

ТЕНЗОРДУН ТҮРҮЛҮШҮ
(тензордун үстүнөн мате-
матикалык операцияны
жүргүзүү).

АШЫКЧА АНЫКТАЛГАН
СИСТЕМА (м.: алгебралык
теңдемелер системасынын
бир эле чыгарылышы бар
болсо, анда система анык-
талган делет. Ал система-
нын кээ бир теңдемелери
кайталанса, анда система
ашыкча аныкталган бо-
лот).

БОШ ГРУППА
ЭРКИН ВЕКТОР (эч бир
точка же түз сызык менен
байланышпаган вектор,
м.; түз сызык боюнча кый-
мылда болгон материал-
дык точканын ылдамдыгы
же ылдамдануусу).

БОШ МҮЧӨ (алгебралык же

СВОБОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СВОЙСТВА ДЕЛИМОСТИ

СВОЙСТВО ИНВАРИАНТНОСТИ

СВОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОСТИ
СВОЙСТВО СИММЕТРИИ
РАВЕНСТВА

СВОЙСТВО СОЧЕТАТЕЛЬНОСТИ
СВОЙСТВО ТРАНЗИТИВНОСТИ
РАВЕНСТВА

СВЯЗАННЫЕ ВЕКТОРЫ

СВЯЗКА

СВЯЗКА ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ

сызыктуу дифференциалдык тендемедеги белгисиз чоңдукту кармабаган мүчө).

БОШ ЭЛЕМЕНТ
БӨЛҮНҮҮЧҮЛҮК КАСИЕТТЕРИ (натуралдык сандардын же көп мүчөтүн бөлүнүүчүлүк б. а. жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуучулук касиети).

ИНВАРИАНТТУУЛУК КАСИЕТ (кандайдыр бир өзгөртүп түзүүдө, белгилүү бир касиеттин формасы боюнча сакталышы, м.: сызыктуу бөлчөктүү өзгөртүп түзүүдө үч точканын жөнөкөй катышынын сакталышы).

БӨЛҮШТҮРҮҮЧҮЛҮК КАСИЕТИ
БАРАБАРДЫКТЫН СИММЕТРИЯЛЫК КАСИЕТИ (эгерде $a=b$ болсо, анда $b=a$ болот).

ТОПТОШТУРУУЧУЛУК КАСИЕТИ
БАРАБАРДЫКТЫН ТРАНЗИТИВДИК КАСИЕТИ (эгерде a, b жана c лар анык сөгүдар десек: « $a=b$ жана $b=c$ болсо, анда $a=c$ болот» түрүндө формулировкаланган касиети).

БЕКИТИЛГЕН ВЕКТОРЛОР (башталышы толук белгилүү турактуу точкада бекитилген векторлор).

ТИЗМЕК, БОО (эки параметрлерден сызыктуу көз каранды болгон, тегиздиктеги беттердин түркүмү).
ГИПЕРБОЛАЛЫК ТИЗМЕК (тизмектин борбору

СВЯЗКА ОКРУЖНОСТЕЙ

СВЯЗКА ПЛОСКОСТЕЙ

СВЯЗКА ПРЯМЫХ

СВЯЗКА СФЕР

СВЯЗКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ

СВЯЗНАЯ ОБЛАСТЬ

СВЯЗНОСТЬ

СВЯЗНОСТЬ АФФИННАЯ

СВЯЗНОСТЬ УНИТАРНОЙ ГРУППЫ

болгон точка айланалар тизмегинин сыртында жатат).

АЙЛАНАЛАРДЫН ТИЗМЕГИ (параметрлерден сызыктуу көз каранды болгон, тегиздиктеги эки параметрдүү айланалардын түркүмү).

ТЕГИЗДИКТЕР ТИЗМЕГИ (берилген точка аркылуу өткөн тегиздиктердин көптүгү. Алар эки параметрден сызыктуу көз каранды болгон тегиздиктердин түркүмүнөн турат).

ТҮЗ СЫЗЫКТАРДЫН ТИЗМЕГИ
СФЕРАЛАРДЫН ТИЗМЕГИ

ЭЛЛИПСТИК ТИЗМЕК (тизмектердин борбору айланалар тизмегинин ичинде жатышы).

БАЙЛАНЫШТУУ ЖЕ ТУТАШ ОБЛАСТЬ (тегиздиктин же мейкиндиктин туташ бөлүгү. Область байланыштуу болсо, аны ар кандай үзгүлтүксүз ийри сызык же бет менен бөлүктөргө бөлгөндө ар бир бөлүгүндө экинчи бөлүгүнө пределдик точкалар табылат).

БАЙЛАНЫШТУУЛУК (м.: топологиядагы байланыштуулук беттин топологиялык инварианты болот).

АФФИНДИК БАЙЛАНЫШТУУЛУК
УНИТАРДУУ ГРУППАНЫН БАЙЛАНЫШЫ

СВЯЗНЫЙ КОМПЛЕКС

СДВИГ

СДВИГ ПЛОСКОСТИ

СЕКМЕНТ

СЕКМЕНТ КРУГА

СЕДЛО (СЕДЛОВИНА)

СЕДЛООБРАЗНАЯ КРИ-
ВИЗНА
СЕДЛООБРАЗНАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ

БАЙЛАНЫШТУУ КОМ-
ПЛЕКС

ЖЫЛЫШУУ (тегиздикти же
мейкиндикти өзүн-өзү өз-
гөртүп түзүүчү афиндик
өзгөртүп түзүүлөрдүн бир
түрү).

ТЕГИЗДИКТИН ЖЫЛЫ-
ШУУСУ (тегиздиктеги точ-
каларды L түз сызыгына
салыштырмалуу өзгөртүп
түзүүнүн түрүн түшүнөбүз.
Ал өзгөртүп түзүүдө L сы-
зыгындагы точкалар калы-
бында калат дагы тегиз-
диктин L ден d аралыкта
жаткан башка точкалары
 L ге параллель турактуу a
векторунун багыты боюнча
 d -а аралыгына жылышат).

СЕКМЕНТ (сан огундагы
 $a \leq x \leq b$ барабарсыздыгын
канаттандырган точкалар-
дын көптүгү).

ТЕГЕРЕКТІН СЕКМЕНТИ
(тегеректин жаасы менен
хордасынын арасында чек-
телген бөлүгү).

ЭЭР СЫМАЛДУУ КАЙКЫ
(КАЙКЫЧА) (дифферен-
циалдык тендеменин өзгө-
чө точкасы. Анын айма-
гында дифференциалдык
тендеменин интегралдык
ийри сызыктарынын түркү-
мү гиперболалык парабо-
лоиддин деңгээл сызыкта-
рынын формасындагы кай-
кы ийри сызыктардын түр-
күмүн берет).

КАЙКЫ ИЙРИЛИК, ЭЭР-
СЫМАЛДУУ ИЙРИЛИК
КАЙКЫ БЕТ, ЭЭР СЫМАЛ-
ДУУ БЕТ (м.: гипербола-

СЕКАНС

СЕКАНСОИДА

СЕКСТИЛЛИОН

СЕКТОР

СЕКТОР В ПРОСТРАНСТ-
ВЕ

СЕКТОР КРИВОЛИНЕЙ-
НЫЙ

СЕКТОР КРУГА

СЕКУНДА

лык параболоид түзгөн
беттин координатанын
башташылына жакын жат-
кан бөлүгү).

СЕКАНС (тригонометрия-
лык функциялардын бири.
Тик бурчтуу үч бурчтуктун
секансы, гипотенузанын
тар бурчка жанаша жат-
кан катетиге болгон каты-
шы аркылуу аныкталат).

СЕКАНСОИДА (секанс
функциясынын тегиздикте-
ги графиги).

СЕКСТИЛЛИОН (натурал-
дык сан, 10^{21} ге барабар).

СЕКТОР (м.: эллипстин сек-
тору анын борборунан чык-
кан эки шоола жана эллип-
стин жаасы менен чектел-
ген бөлүгү).

МЕЙКИНДИКТЕГИ СЕК-
ТОР (чокусу нерсенин
ичинде тарткан конустук
бет жана ал нерсенин бе-
ринин бөлүгү менен чек-
телген нерсенин бөлүгү).

ИЙРИ СЫЗЫКТУУ СЕК-
ТОР (фигуранын ички точ-
касынан чыккан эки нур
жана ийри сызыктуу кон-
турдун жаасы менен чек-
телген тегиздиктин бөлү-
гү).

ТЕГЕРЕКТІН СЕКТОРУ
(тегеректин эки радиуста-
ры жана ал радиустар ме-
нен камалган жаасы менен
чектелген тегеректин бөлү-
гү).

СЕКУНДА (убакыттын чен
бирдиги же жалпак бурч-
тун чен бирдиги, ал градус-

СЕКУНДА УГЛОВАЯ
СЕКУЩАЯ
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕР-
ПРЕТАЦИЯ
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПАРА-
ДОКС
СЕМЕЙСТВО КРИВЫХ

СЕМЕЙСТВО ПОВЕРХНОС-
ТЕЙ

СЕМИВАРИАНТ (ПОЛУИН-
ВАРИАНТ)
СЕМИИНВАРИАНТ

СЕПАРАБЕЛЬНОЕ ПРОСТ-
РАНСТВО

СЕРРЕ—ФРЕНЕ' ФОРМУ-
ЛЫ

СЕТИ ЛИНИИ

тун $1/3600$ бөлүгүнө бара-
бар).
БУРЧТУК СЕКУНДА
КЕСУУЧУ
СЕМАНТИКАЛЫК ИНТЕР-
ПРЕТАЦИЯ
СЕМАНТИКАЛЫК ПАРА-
ДОКС

ИЙРИ СЫЗЫКТАРДЫН
ТҮРКҮМҮ (тегиздикте бир
же бир нече үзгүлтүксүз
параметрлерге көз каран-
ды болгон ийри сызыктар-
дын көптүгү).

БЕТТЕРДИН ТҮРКҮМҮ
(мейкиндикте бир же бир
нече үзгүлтүксүз параметр-
ге көз каранды болгон
беттердин көптүгү).

СЕМИВАРИАНТ, ЖАРЫМ
ИНВАРИАНТ

СЕМИИНВАРИАНТ (ыкты-
малдык теориясында ко-
кустук чоңдуктарды мүнөз-
дөөчү сандар, м.: биринчи
жана экинчи тартптеги
семиинварианттар кокус
чоңдуктардын математика-
лык күтүшү жана диспер-
циясы болот).

СЕПАРАБЕЛДИК МЕЙ-
КИНДИК (эгерде M мей-
киндигиндеги санаттуу A
көптүгү берилип, A көптү-
гү M де тыгыз болсо, анда
 M мейкиндиги сепарабел-
дүү болот).

СЕРРЕ—ФРЕННЕНИН
ФОРМУЛАЛАРЫ (диф-
ференциалык геометрияда-
гы маанилүү формулалар).
СЫЗЫКТАРДЫН ТОРЛО-
РУ (мейкиндикте жаткан
бир параметрдүү сызык-
тардын түркүмдөрүнүн ар

СЕТКА КВАДРАТОВ

СЕТОК МЕТОД

СЕТЧАТАЯ НОМОГРАММА

СЕТЬ КООРДИНАТНЫХ
ЛИНИЙ
СЕТЬ ЧЕБЫШЕВА

СЕЧЕНИЕ

СЕЧЕНИЕ ЗОЛОТОЕ

СЕЧЕНИЯ КОНИЧЕСКИЕ

СЖАТОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
СИГНАТУРА

СИГНУМ

кандай түгөйлөрү, м.: сфе-
радагы меридиан сызыкта-
ры менен параллель сы-
зыктарынын түгөйлөрү).

КВАДРАТТАР ТОРЧОСУ
(тегиздиктеги квадраттар-
дан түзүлөт).

ТОРЧОЛОР МЕТОДУ (ма-
тематикалык физиканын
тендемелерин жакындаш-
тырып чыгарууда колдону-
луучу метод).

ТОРЧОЛУУ НОМОГРАМ-
МА

КООРДИНАТТЫК СЫЗЫК-
ТАРДЫН ТОРУ

ЧЕБЫШЕВДИН ТОРУ
(торлордун ар бир «төрт
бурчтугунун» карама-кар-
шы жактары ар бир сызык-
тардын түркүмүнөн түзү-
лөт дагы, узундуктары ба-
рабар болушат).

КЕСИЛИШ (эки же андан
көп көптүктөрдүн жалпы
элементтеринен турган
көптүк).

АЛТЫН КЕСИЛИШ (a са-
нын, x санынын a жана $a-x$
тин орто геометриялык са-
ны болгудай кылып эки
бөлүккө бөлүүсү).

КОНУСТУК КЕСИЛИШ-
ТЕР (түз тегерек конустук
бет менен тегиздиктин ке-
силиши).

КЫСЫП ЧАГЫЛДЫРУУ
СИГНАТУРА (квадраттык
форманын сан мүнөздөмө-
сү болуп, анын оң багытта-
гы жана терс багыттагы
коэффициенттеринин сан-
дарынын айырмасын бе-
рет).

СИГНУМ (белги, $\text{Sgn} x$ аргу-

СИЛЬНАЯ ВАРИАЦИЯ
СИЛЬНАЯ ГОМОЛОГИЯ
СИЛЬНАЯ СХОДИМОСТЬ

СИЛЬНАЯ ТОПОЛОГИЯ
СИМВОЛ

СИМВОЛ КРОНЕККЕРА
(ЛЕЖАНДРА и др.)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
СИММЕТРИЗАЦИЯ

СИММЕТРИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

СИММЕТРИЧЕСКАЯ ГРУППА

СИММЕТРИЧЕСКАЯ МАТРИЦА

СИММЕТРИЧЕСКАЯ

мент x тин багыты дегенди түшүндүрөт).
КҮЧТҮҮ ВАРИАЦИЯ
КҮЧТҮҮ ГОМОЛОГИЯ
КҮЧТҮҮ ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК

КҮЧТҮҮ ТОПОЛОГИЯ
СИМВОЛ (абстракттуу түшүнүктү же ойду билдирүүчү математикалык белги).

КРОНЕККЕРДИН, (Лежандрдын ж. б.) СИМВОЛУ (Кронеккердин символу тензордук эсептөөлөрдө кезигүүчү эки индексүү символ δ_i^j Эгерде $i=j$ болсо, $\delta_i^j=0$; $i=j$ болсо, $\delta_i^j=1$ болот).

СИМВОЛИКАЛЫК ЛОГИКА

СИММЕТРИЯЛОО (тигил же бул өзгөртүп түзүүнү пайдаланып, симметриялуу формага келтирүү).

СИММЕТРИЯЛУУ ЧОНДУК (симметриялуу чондукка симметриялуу функция мисал боло алат).

СИММЕТРИЯЛУУ ГРУППА (м.: алтынчы даражалуу симметриялуу группа, алты объектилердин бардык орун алмаштырууларынан турган группа. Алардын элементтеринин саны болот).

СИММЕТРИЯЛУУ МАТРИЦА (башкы диагоналына салыштырмалуу симметриялуу ар кандай эки элементтери өз ара барабар болгон квадраттык матрица).

СИММЕТРИЯЛУУ ФУНК-

ФУНКЦИЯ

СИММЕТРИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
СИММЕТРИЧЕСКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

СИММЕТРИЧЕСКИЙ ТЕНЗОР
СИММЕТРИЧЕСКОЕ ОТображение
СИММЕТРИЧЕСКОЕ ЯДРО

СИММЕТРИЯ

СИМПЛЕКС

СИМПЛЕКС—ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ АЛГЕБРА
СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД
СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ ГРУППА

СИМПЛЕКТИЧЕСКОЕ ОТображение
СИМПЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
СИМПЛЕЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СИМПЛЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
СИМПСОНА ФОРМУЛА

СИММЕТРИЯ (аргументтеринин өз ара орундарын алмаштыруудан чондугу өзгөрбөй турган көп аргументтүү функция).

СИММЕТРИЯЛУУ ОПЕРАТОР

СИММЕТРИЯЛУУ АНЫКТАГЫЧ (матрицасы симметриялуу болгон аныктагыч).

СИММЕТРИЯЛУУ ТЕНЗОР

СИММЕТРИЯЛУУ ЧАГЫЛДЫРЫШ

СИММЕТРИЯЛУУ ЯДРО (интегралдык теңдемелердин ядросунун аргументтеринин орундарын алмаштыруудан барбардык өзгөрбөйт).

СИММЕТРИЯ (күзгүдөгү чагылыш. Өзгөртүп түзүүлөрдүн маанилүү түрү).

СИМПЛЕКС, ЖӨНӨКӨЙ (өлчөмдөрүнүн саны n болгон эң жөнөкөй томпок көп грандык).

СИМПЛЕКС—ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ

СИМПЛЕКСТИК АЛГЕБРА (жөнөкөй алгебра).

СИМПЛЕКСТИК МЕТОД
СИМПЛЕКСТИК ГРУППА

СИМПЛЕКСТИК ЧЫГАЛДЫРУУ

СИМПЛЕКСТИК МЕЙКИДИК

СИМПЛЕКСТҮҮ БӨЛҮНҮШ

СИМПЛЕКСТҮҮ КОМПЛЕКС

СИМПСОНДУН ФОРМУ-

СИНГУЛЯРНАЯ МАТРИЦА

СИНГУЛЯРНОЕ ЧИСЛО
ПОЛЯ
СИНГУЛЯРНОЕ ЯДРО

СИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГ-
РАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

СИНГУЛЯРНЫЙ ИНТЕГ-
РАЛ

СИНЕКТИЧЕСКАЯ ФУНК-
ЦИЯ
СИНТЕЗ

СИНТЕЗ ГАРМОНИЧЕС-
КИХ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГЕО-
МЕТРИЯ

ЛАСЫ К. ФОРМУЛА ПА-
РАБОЛЫ

СИНГУЛЯРДЫК МАТРИ-
ЦА (өзгөчө матрица).

ТАЛААНЫН СИНГУЛЯР-
ДЫК САНЫ

СИНГУЛЯРДЫК ЯДРО
(каралган областта ядросу-
нун өзгөчө точкасы болсо,
б. а. ядро ошол точкада
чексизге айланса, андай
ядро сингулярдуу делет).

СИНГУЛЯРДЫК ИНТЕГ-
РАЛДЫК ТЕНДЕМЕЛЕР
(каралган областа ядросу
чексизге айлануучу инте-
гралдык тендемелер).

СИНГУЛЯРДЫК ИНТЕ-
ГРАЛ (өздүк эмес интеграл.
Каралган областта инте-
гралдын астындагы функ-
ция же интегралдын пре-
дели чексизге айланат).

СИНЕКТИКАЛЫК ФУНК-
ЦИЯ

СИНТЕЗ (айрым же жөнө-
көй учурларды бириктирип
жалпы учурга өтүүчү изил-
дөөнүн ыкмасы. Анда да-
лилдөөнү же ой жүгүртүү-
нү белгисизден белгилүү-
нү, изилделүүчүдөн берил-
гени көздөй жүргүзөт).

ГАРМОНИКАЛЫК СИН-
ТЕЗ (функция эмпирика-
лык ийри сызык аркылуу
берилгенде, ал функция-
нын фурьерлик коэффици-
енттерин жакындаштырып
аныктоодо колдонулуучу
гармоникалык анализдин
методу).

СИНТЕЗДИК ГЕОМЕТРИЯ
(фигуралардын касиетин
синтез методун пайдала-

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ
СИНУС

СИНУСОВ ТЕОРЕМА

СИНУСОИДА

СИНУСОИДАЛЬНОЕ КОЛЕ-
БАНИЕ

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ВЕ-
ЛИЧИНЫ

СИСТЕМА

нын үйрөнүүчү геометрия.
Орто мектептерде үйрөтү-
лүүчү элементардык гео-
метрия синтездик геомет-
рияга тийиштүү).

СИНТЕЗДИК ДАЛИЛДӨӨ
(синтез методун пайдала-
нып далилдөө).

СИНТЕЗДИК АНЫКТОО

СИНУС (негизги тригоно-
метриялык функция. Тик
бурчтуу үч бурчтуктун тар
бурчунун каршы жагында
жаткан катетинин гипоте-
нузага болгон катышы,
ошол бурчтун синусун бе-
рет).

СИНУСТАР ТЕОРЕМАСЫ
(ар кандай үч бурчтуктар-
дын жактары менен бурч-
тарын байланыштырган
барабардыктар:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

Мында А, В, С жана а, в, с
лар үч бурчтуктардын
бурчтары жана ага тендеш
жактары).

СИНУСОИДА (тегиздикте-
ги синус функциясынын
графики).

СИНУСОИДДИК ТЕРМЕ-
ЛҮҮ (термелүүнүн закону
синус функциясы аркылуу
туюнтулат).

СИНУСОИДАЛЫК ЧОН-
ДУКТАР ($u = A \sin(\omega t + \varphi)$ түрүндөгү чондук-
тар).

СИСТЕМА (өз ара байла-
ныштуу бөлүктөрдөн тур-
ган чоңдуктар же объек-
тивдик чындыктар).

СИСТЕ'МА АБСОЛЮТНО
МАЛЫХ ВЫ'ЧЕТОВ

СИСТЕ'МА АКСИО'М

СИСТЕ'МА АЛГЕБРАИ'ЧЕС-
КИХ УРАВНЕ'НИЙ
СИСТЕ'МА В ИНВОЛЮ'ЦИИ

СИСТЕ'МА ВЫ'ЧЕТОВ

СИСТЕ'МА ДИФФЕРЕН-
ЦИА'ЛЬНЫХ УРАВНЕ'-
НИЙ

СИСТЕ'МА ИМПРИМИТИ'В-
НОСТИ

СИСТЕ'МА КОНСЕРВАТИ'В-
НАЯ

СИСТЕ'МА КООРДИНА'Т

СИСТЕ'МА ЛИНЕ'ИНЫХ
УРАВНЕ'НИЙ

АБСОЛЮТТУК ЧОНДУГУ
БОЮНЧА КИЧИНЕ ВЫ-
ЧЕТТЕРДИН СИСТЕМА-
СЫ (м.: 5 модулу боюнча
абсолюттук чоңдугу боюн-
ча кичине вычеттердин сис-
темасы — 2, —1, 0, 1 жана
2 сандары болот).

АКСИОМАЛАР СИСТЕМА-
СЫ (математиканын тигид
же бул бөлүгүн логикалык
тегизде түзүү үчүн пайда-
лануучу аксиомалар, м.:
арифметиканы теориялык
түзүүдө Пеанонун аксио-
малар системасы пайдала-
нылат).

АЛГЕБРАЛЫК ТЕНДЕМЕ-
ЛЕРДИН СИСТЕМАСЫ
ИНВОЛЮЦИЯДАГЫ СИС-
ТЕМА

ВЫЧЕТТЕР СИСТЕМАСЫ
(салыштыруулар теория-
сында кезигет, м.: вычет-
тердин келтирилген систе-
масы берилген модуль m ме-
нен өз ара жөнөкөй болгон
вычеттер, $m=6$ десек, анда
вычеттердин келтирилген
системасы 0 жана 5 болот).

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК
ТЕНДЕМЕЛЕРДИН СИС-
ТЕМАСЫ (бир нече белги-
сиз функцияларды ичине
алган дифференциалдык
тендемелер).

ИМПРИМИТИВДИК СИС-
ТЕМА

КОНСЕРВАТИВДИК СИС-
ТЕМА

КООРДИНАТАЛАР СИС-
ТЕМАСЫ

СЫЗЫКТУУ ТЕНДЕМЕ-
ЛЕРДИН СИСТЕМАСЫ
(тендемелердин ар бирин-

СИСТЕ'МА НЕЗАВИ'СИМЫХ
РЕШЕ'НИЙ

СИСТЕ'МА НЕСОВМЕСТИ'-
МАЯ

СИСТЕ'МА СРАВНЕ'НИЙ

СИСТЕ'МА СЧИСЛЕ'НИЯ

СИСТЕ'МА ХАРАКТЕРИС-
ТИЧЕСКАЯ

СИСТЕ'МА ЯКО'БИ
СИСТЕМАТИ'ЧЕСКАЯ БЕС-
КОНЕ'ЧНАЯ ДРО'БЬ

СИСТЕМАТИ'ЧЕСКАЯ
ОШИБКА
СКАЛЯР
СКАЛЯРНАЯ ВЕЛИЧИНА'

де белгисиз функциялар
сызыктуу түрдө кезигет).
КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС ЧЫ-
ГАРЫЛЫШТАРДЫН
СИСТЕМАСЫ (диффе-
ренциалдык тендемелердин
ар кандай эки чыгары-
лыштарынын катыштары
турактуу санга барабар
болушпаса, анда ал систе-
малар сызыктуу көз ка-
ранды эмес болушайт).

БИРГЕ АТКАРЫЛБАГАН
СИСТЕМА (алгебралык
же дифференциалдык тен-
демелердин системасынын
бирөө эле аткарылбай кал-
ган система).

САЛЫШТЫРУУЛАР СИС-
ТЕМАСЫ (белгисиз чоң-
дуктарды ичине алган са-
лыштырмалардын система-
сы).

ЭСЕПТӨӨ СИСТЕМАСЫ
(сандарды белгилөөнүн
жана атоонун ыктарынын
тобу).

МҮНӨЗДӨГҮЧ СИСТЕМА
(коэффициенттери турак-
туу болгон сызыктуу диф-
ференциалдык тендемелер-
ди чыгарууда колдонулу-
чу жардамчы тендемелер).

ЯКОБИНИН СИСТЕМАСЫ
СИСТЕМАЛЫК ЧЕКСИЗ
БӨЛЧӨК (м.: эсептөөнүн
ондук системасында жа-
зылган чексиз ондук бол-
чок).

СИСТЕМАЛЫК КАТА

СКАЛЯР, САН ЧОНДУГУ
СКАЛЯРДЫК ЧОНДУК (он
же терс анык сан менен
туюнтулуучу чоңдук, м.:
383

СКАЛЯ'РНОЕ ПРОИЗВЕДЕ'НИЕ

СКАЛЯ'РНОЕ ЧИСЛОВО'Е ПО'ЛЕ
СКАЛЯ'РНЫЙ ИНВАРИА'НТ

СКАЛЯ'РНЫЙ МНО'ЖИТЕЛЬ
СКАЛЯ'РНЫЙ ПОТЕНЦИА'Л
СКАЧО'К ФУ'НКЦИИ

СКО'БКИ

СКОЛЬЗА'ЩИЙ ВЕКТОР

СЛА'БАЯ ВАРИА'ЦИЯ

аянт, узундук, тегиздик, масса, жумуш ж. б. скалярдык чоңдуктарга мисал боло алышат).

СКАЛЯРДЫК КӨБӨЙТҮНДҮ (векторлордун модулдарынын көбөйтүндүсүнүн алардын арасында жаткан бурчтун косинусуна көбөйтүлүшү айтышат. Анда көбөйтүүнүн коммутативдик жана дистрибутивдик касиеттери орундалат).

СКАЛЯРДЫК САНДАРДЫН ТАЛААСЫ
СКАЛЯРДЫК ИНВАРИАНТ

СКАЛЯРДЫК КӨБӨЙТҮҮЧҮ

СКАЛЯРДЫК ПОТЕНЦИАЛ

ФУНКЦИЯНЫН СЕКИРУҮСҮ (кескин түрдөө өзгөрүсү же үзгүлтүккө учураш. Берилген точкада функциянын бир жаккы пределдери барабар болушпаса, ал пределдердин айырмасынын модулу).

КАШААЛАР (математикалык амалдарды жүргүзүүнүн тартибин белгилөө үчүгү колдонулуучу белгилер).

СЫЙГАЛАНУУЧУ ВЕКТОР (башталышы берилген вектордун багыты менен дал келген түз сызыкта жатып, ошол багыт боюнча жылдырууга мүмкүн болгон вектор. Сыйгалануучу векторго катуу нерсеге аракет эткен күч мисал боло алат).

ЖЕТИШСИЗ ВАРИАЦИЯ

СЛА'БАЯ ГОМОЛО'ГИЯ
СЛА'БАЯ ОСО'БЕННОСТЬ
СЛА'БАЯ ТОПОЛО'ГИЯ
СЛА'БО НЕПРЕРЫ'ВНАЯ ФОРМА
СЛА'БЫЙ РАЗРЫ'В
СЛАГА'ЕМЫЕ

СЛЕ'Д
СЛЕ'Д АФФИНО'РА
СЛЕ'Д МА'ТРИЦЫ

СЛЕ'Д ОТОБРАЖЕ'НИЯ
СЛЕ'Д ПЛО'СКОСТИ
СЛЕ'Д ЭНДОМОРФИ'ЗМА
СЛЕ'Д ЯДРА'
СЛЕ'ДСТВО

СЛЕДЯ'ЩАЯ СИСТЕ'МА

СЛОЖЕ'НИЕ

СЛО'ЖНАЯ ГИПО'ТЕЗА
СЛО'ЖНАЯ ДРО'БЬ

СЛО'ЖНАЯ ФУ'НКЦИЯ

ЖЕТИШСИЗ ГОМОЛОГИЯ
ЖЕТИШСИЗ ӨЗГӨЧӨЛҮК
ЖЕТИШСИЗ ТОПОЛОГИЯ
ЖЕТИШСИЗ ҮЗГҮЛТҮК-СҮЗ ФОРМА

ЖЕТИШСИЗ ҮЗҮЛҮҮ
КОШУЛУУЧУЛАР (алгебралык суммадагы мүчөлөр).

ИЗ
АФФИНОРДУН ИЗИ
МАТРИЦАНЫН ИЗИ (квадраттык матрицаларда диагоналдык элементтеринин суммасы).

ЧАГЫЛДЫРУУ ИЗИ
ТЕГИЗДИКТИН ИЗИ
ЭНДОМОРФИЗМДИН ИЗИ
ЯДРОНУН ИЗИ

НАТЫЙЖА (бир же бир нече теоремалардын корутундуларынын негизинде пайда болгон жыйынтык).

БАЙКООЧУ СИСТЕМА (автоматтык башкарууда колдонулуучу система. Эки башка процессти салыштыруучу жана бирөөнүн өзгөрүүсү менен экинчисине таасир эте турган система).

КОШУУ (математикалык негизги амалдын бири).

ТАТААЛ ГИПОТЕЗА

ТАТААЛ БӨЛЧӨК (эң жөнөкөй бөлчөктөрдүн катышынан түзүлгөн бөлчөк).

ТАТААЛ ФУНКЦИЯ (эгерде $u \in U$ маанилеринде $y = f(u)$ функциясы берилсе, жана $x \in X$ маанилеринде $u = G(x)$ функциясынын маанилеринин көптүгү U ну берсе, анда $y = f[G(x)]$ функциясы X көптүгүндө татаал болот).

СЛОЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ

СЛУЧАИ
СЛУЧАИ НЕПРИВОДИ-
МОСТИ МНОГОЧЛЕНОВ

СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА

СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ
СЛУЧАЙНЫЕ ОШИБКИ

СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС
СМЕЖНЫЕ КЛАССЫ

СМЕЖНЫЕ УГЛЫ

ТАТААЛ КАТЫШ (м.: төрт
точканын татаал катышы
деп, $|ABCD| = \frac{AC \cdot DB}{CB \cdot AD}$

тыштарын түшүнөбүз.
Ошого окшош эле төрт түз
сызыктарынын боосунун
татаал катышын аныкта-
шат).

ТАТААЛ ПРОЦЕНТТЕР
(баштапкы чоңдукка кара-
та эсептелбестен, ал чоң-
дуктун өткөн убакыт ичиги-
де өскөн проценти менен
бирдикте эсептелген про-
цент).

КАТМАР
УЧУР

КӨП МҮЧӨЛӨРДҮН КЕЛ-
ТИРИЛБЕГЕН УЧУРУ
(берилген талаада көп мү-
чөнүн жөнөкөй көбөйтүү-
чүлөргө ажырабоо учуру).

КОКУСТУК ЧОНДУК (маа-
нилери кокустукка көз ка-
ранды болгон өзгөрмөлүү
чоңдуктар).

КОКУСТУК ФУНКЦИЯ
КОКУСТУК КАТАЛАР (ар
түрдүү себептер менен
тажрыйба же өлчөөлөр-
дүн негизинде алынган чоң-
дуктар каталыктарды ичи-
не алат. Ал каталар эки
түрдүү—системалык жана
кокус каталар делет. Кокус
каталар ар бир өлчөөдө
пайда болот. Ал каталар-
ды такыр жок кылууга
мүмкүн эмес).

КОКУСТУК ПРОЦЕСС
ЖАНДАШ ЧЕКТЕШ
КЛАССТАР
ЖАНДАШ, ЧЕКТЕШ БУР.

СМЕЖНЫЙ ИНТЕРВАЛ

СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА

СМЕШАННАЯ ПЕРИОДИ-
ЧЕСКАЯ ДРОБЬ

СМЕШАННАЯ ПРОИЗВОД-
НАЯ

СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕ

СМЕШАННОЕ ЧИСЛО

СМЕШАННЫЕ ИНВАРИАН-
ТЫ
СМЕШАННЫЙ ПЕРИОД
СМЕШАННЫЙ ТЕНЗОР

ЧТАР (бир жагы жалпы
болуп, калган жактары би-
ри экинчисинин уландысы
болгон бурчтар).

ЧЕКТЕШ ИНТЕРВАЛ (сан
огундагы точкалардын ар
кандай туюк көптүгү).

АРАЛАШ МАСЕЛЕ (мате-
матикалык физиканын ма-
селеси, м.: чектүү кылдын
термелүү теңдемесинин бе-
рилген четки жана баштап-
кы шарттарын канаттан-
дырган чыгарылышын та-
буу).

АРАЛАШ МЕЗГИЛДҮҮ
БӨЛЧӨК (мезгили үтүр-
дөн кийинки бир нече циф-
радан тартып башталган
чексиз ондук бөлчөк).

АРАЛАШ ТУУНДУ (көп ар-
гументтүү функциянын
бардык аргументтери бо-
юнча аралаш туундулары,
м.:

$$\frac{\partial^3 F(x, y, z)}{\partial^2 x \partial y}, \frac{\partial^2 F(x, y, z)}{\partial y \partial z} \text{ ж. б.).}$$

АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ
(м.: үч вектордун экөөнүн
вектордук көбөйтүндүсү-
нүн үчүнчү вектор менен
болгон скалярдык көбөй-
түндүсү).

АРАЛАШ САН (бүтүн жана
бөлчөк бөлүктөн турган
сан, м.:

$$5\frac{2}{3}, 4\frac{1}{6}, 7,3 \text{ ж. б.).}$$

АРАЛАШ ИНВАРИАНТ-
ТАР
АРАЛАШ МЕЗГИЛ
АРАЛАШ ТЕНЗОР (кова-
рианттуу жана контрава-

СМЕШЕ'НИЯ ТЕОРЕ'МА

СО'БСТВЕННАЯ ПОДА'Л-
ГЕБРА
СО'БСТВЕННАЯ ПОДГРУП-
ПА
СО'БСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ

СО'БСТВЕННОЕ ЧИСЛО'
СО'БСТВЕННЫЙ БА'ЗИС
СОБ'СТВЕННЫЙ ВЕКТОР
СОБ'СТВЕННЫЙ ДЕЛИ'-
ТЕЛЬ
СОБ'СТВЕННЫЙ МИ'НИ-
МУМ
СОБ'СТВЕННЫЙ ЭКСТРЕ'-
МУМ

СОБЫ'ТИЕ

СОБЫ'ТИЯ СЛУЧА'ЙНОЕ

рианттуу индекстери бол-
гон тензор).
АРАЛАШТЫРУУ ТЕОРЕ-
МАСЫ (оператордук эсеп-
төөдөгү функцияларды сү-
рөттөөнүн негизги касиети-
нин бирөөнү берүүчү тео-
рема).

ӨЗДҮК АЛГЕБРАНЫН
БӨЛҮГҮ

ӨЗДҮК ГРУППАНЫН БӨ-
ЛҮГҮ

ӨЗДҮК ФУНКЦИЯ (диффе-
ренциалдык $L[y]=\mu y$ тең-
демени жана берилген чет-
ки шарттарды каратандыр-
ган функция).

ӨЗДҮК САН
ӨЗДҮК БАЗИС
ӨЗДҮК ВЕКТОР
ӨЗДҮК БӨЛҮҮЧҮ

ӨЗДҮК МИНИМУМ

ӨЗДҮК ЭКСТРЕМУМ (өз-
дүк максимум же өздүк
минимум. Эгерде $f(x)$
функциясы үчүн x тин x_0
точкасындагы маанисинде
 $f(x_0) > f(x)$ барабарсызды-
гы аткарылса, анда функ-
ция x_0 точкасында өздүк
максимумга ээ болот).

ОКУЯ (берилген шарттар-
дын комплекси аткарыл-
ганда кандайдыр бир окуя
болуп өтөт, м.: сууну 760
мм атмосфералык басымда
100° ысытканда (шарттар-
дын комплекси) суу бууга
айлана баштайт (окуя).

КОКУС ОКУЯ (кандайдыр
бир окуянын берилген

СОВЕРШЕ'ННАЯ МЕ'РА
СОВЕРШЕ'ННОЕ МНО'-
ЖЕСТВО

СОВЕРШЕ'ННОЕ ЧИСЛО'

СОВМЕ'СТНАЯ СИСТЕ'МА

СОВМЕ'СТНОСТЬ

СОВОКУП'НОСТЬ

СОВПАДЕ'НИЕ

СОВРЕМЕ'ННАЯ А'ЛГЕБРА

СОДРУ'ЖЕСТВЕННЫЕ
ЧИ'СЛА

СОЕДИНЕ'НИЯ

СОИЗМЕРИ'МОСТЬ

шартта же аткарылышы
же аткарылбашы).

ЖЕТИЛГЕН ЧЕН

ЖЕТИЛГЕН КӨПТҮК (өзү-
нүн пределдик точкалары-
нын көптүгү менен дал
келген туюк көптүк, м.:
сегмент, туюк тегеректер-
дин ж. б. точкаларынын
көптүктөрү).

ЖЕТИЛГЕН САН (чондугу
өзүнүн бардык бөлүүчүлө-
рүнүн суммасына барабар
болгон натуралдык сан, м.:
6 жетилген сан. Анткени
 $6 = 1 + 2 + 3$ ж. б.).

БИРДИКТҮҮ СИСТЕМА
(бардык берилген тенде-
мелерди канаттаңдырган
белгисиздердин системасы
бар болсо, анда тендеме-
лер системасы бирдиктүү
болот).

БИРДИКТҮҮЛҮК, БИРГЕ-
ЛЕШҮҮЧҮЛҮК

ЖЫЙЫНДЫ (м.: натурал-
дык сандардын жыйынды-
сы, векторлордун жыйын-
дысы ж. б.).

ДАЛ КЕЛҮҮ (барабар фигу-
раларды беттештиргенде
алар дал келишет).

УШУЛ КЕЗДЕГИ АЛГЕБ-
РА

БИРГЕЛЕШ САНДАР (ар
биринин бөлүүчүлөрүнүн
суммасы экинчисине бара-
бар болгон эки сан).

БИРИКТИРҮҮЛӨР (берил-
ген n элементтердин ар
кандай m элементтеринен
түзүлгөн көптүктөр).

ӨЛЧӨМДӨШТҮК (эки бир
аттуу чондуктардын каты-

СОИЗМЕРИ'МЫЕ ВЕЛИ-
ЧИ'НЫ
СОИЗМЕРИ'МЫЕ ОТРЕ'З-
КИ
СОКРАТИ'МАЯ ДРО'БЬ

СОКРАЩЕ'ННОЕ ДЕЛЕ'НИЕ

СОКРАЩЕ'ННОЕ УМНОЖЕ'-
НИЕ

СОЛЕНОИДА'ЛЬНОЕ
ПО'ЛЕ

СОМНО'ЖИТЕЛЬ

СООТВЕ'ТСТВЕННЫЕ
УГЛЫ'

СООТВЕ'ТСТВИЕ

СООТВЕ'ТСТВИЕ ВЗАИ'М-
НОЕ ОДНОЗНА'ЧНОЕ

СООТНОШЕ'НИЕ

СОПРИКАСА'НИЕ

шы рационалдык сан болу-
шу).

ӨЛЧӨМДӨШ ЧОНДУКТАР

ӨЛЧӨМДӨШ КЕСИНДИ-
ЛЕР

КЫСКАРТЫЛУУЧУ БӨЛ-
ЧӨК

КЫСКАЧА БӨЛҮҮ (м.:
 $(x^n \pm y^n):(x \pm y)$)

ж. б. түрүндөгү бөлүүлөр-
дү аташат).

КЫСКАЧА КӨБӨЙТҮҮ (эки
же андан көп алгебралык
сумманын квадраты, Нью-
тондун биному ж. б.).

СОЛЕНОИДДИК ТАЛАА
(вектордук талаанын ай-
рым учуру. Вектордук та-
лаанын ар бир точкада ди-
вергенциясы нөл болушу).

КӨБӨЙТҮҮЧҮ ($a \cdot a$ көбөй-
түндүсүн карасак a — кө-
бөйүүчү, a көбөйтүүчү де-
лет).

ТИЕШЕЛҮҮ БУРЧТАР (м.:
окшош көп бурчтуктардын
тиешелүү жактары аркы-
луу түзүлгөн бурчтар).

ТИЕШЕЛҮҮЛҮК, ТУУРА
КЕЛҮҮЧҮЛҮК (белгилүү
закондун негизинде берил-
ген чагылдыруу).

ӨЗ АРА БИР МААНИЛҮҮ
ТИЕШЕЛҮҮЛҮК (туура
келүүчүлүк, эки көптүктөр-
дүн элементтеринин ара-
сындагы бир маанилүү туу-
ра келүүчүлүк).

БАЙЛАНЫШ, КАТЫШТЫК
(эки сандардын арасында-
гы чондуктары боюнча
байланыш).

ЖАНЫШУУ (к. СОПРИ-
КОСНОВЕНИЕ)

СОПРИКАСА'ЮЩАЯСЯ ОК-
РУЖНОСТЬ

СОПРИКАСА'ЮЩАЯСЯ ПА-
РАБОЛА

СОПРИКАСА'ЮЩАЯСЯ
ПЛО'СКОСТЬ

СОПРИКАСА'ЮЩАЯ СФЕ'-
РА

СОПРИКОСНОВЕ'НИЕ

СОПРОВОЖДА'ЮЩИЙ
ВЕ'КТОР

СОПРОВОЖДА'ЮЩИЙ РЕ-
ПЕР

СОПРОВОЖДА'ЮЩИЙ
ТРЕХГРА'ННИК

ЖАНЫШУУЧУ АЙЛАНА
(айлана l ийри сызыгы ме-
нен M точкасында жалпы
жатымага ээ болушу).

ЖАНЫШУУЧУ ПАРАБОЛА

ЖАНЫШУУЧУ ТЕГИЗДИК
же ИЙРИ СЫЗЫККА
ТИЙИШҮҮЧҮ ТЕГИЗДИК
(мейкиндикте өз ара же-
тиштүү жакын болуп, бир
ийри сызыкта жаткан үч
точкадан кесип өткөн те-
гиздиктин эки точкасы,
үчүнчү точкасына каала-
гандай умтулгандагы пре-
делдик абалы).

ЖАНЫШУУЧУ СФЕРА

ЖАНЫШУУ (l ийри сызы-
гынын M точкасында l_1 ий-
ри сызыгы менен жануусу—
 l_2 кирген сызыктардын
түркүмүнүн ичиндеги ар
кандай сызыкка караганда
 l_1 ге l_2 сызыгынын M точка-
сында жакын экендигин, ал
жакын аралыктын тартиби
башка сызыктарга чейинки
аралыкка караганда жо-
горку тартиптеги чексиз
кичине чондук экендигин
мүнөздөөчү геометриялык
түшүнүк).

КОШТООЧУ ВЕКТОР (кош-
тоочу үч грандыкты түзгөн
векторлор).

КОШТООЧУ РЕПЕР

КОШТООЧУ ҮЧ ГРАНДЫК
(мейкиндиктеги ийри сы-
зыктын M точкасы өзгөчө
эмес точка болсо, анда ал
точкада ийри сызыкка үч
өз ара перпендикулярдуу

СОПРЯЖЕ'ННАЯ МА'ТРИ- ЦА

СОПРЯЖЕ'ННАЯ ПЕРЕ- МЕ'ННАЯ

СОПРЯЖЕ'ННОЕ ОТОБРА- ЖЕ'НИЕ

СОПРЯЖЕ'ННОЕ ПРЕОБРА- ЗОВА'НИЕ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ АЛГЕБ- РАИ'ЧЕСКИЕ ЧИ'СЛА

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ГАРМО- НИ'ЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

СОПРЯЖЕННЫЕ ГИПЕР- БОЛЫ

болгон бирдик векторлор—
жаныма, нормал жана би-
нормал жүргүзүүгө болот.
Ал үч векторлор алар тү-
зүшкөн үч өз ара перпен-
дикуляр тегиздиктер менен
бирдикте коштоочу үч
грандыктар деп аталы-
шат).

ТУТУМДАШ МАТРИЦА
(өлчөмдөрү бирдей болуп,
ар бириндеги теңдеш a_{ik}
элементтери өз ара түйүн-
дөш a_{ik} комплекстүү сан-
дар болгон матрицалар).

ТУТУМДАШ ӨЗГӨРҮҮЧҮ
(комплектүү $z = x + iy$ жа-
на $z = x - iy$ өзгөрүүчүлөрү
тутумдаш деп аталышат.
Мында $i^2 = -1$).

ТУТУМДАШ ЧАГЫЛДЫ-
РУУ

ТУТУМДАШ ӨЗГӨРТҮП
ТҮЗҮҮ

ТУТУМДАШ АЛГЕБРА-
ЛЫК САНДАР

ТУТУМДАШ ГАРМОНИ-
КАЛЫК ФУНКЦИЯЛАР
(аналитикалык функция-
нын анык жана мнимый
бөлүктөрү $u(x, y)$ жана
 $v(x, y)$ тер Даламбер-Эй-
лердин шартын канаттан-
дырышат дагы, тутумдаш
гармоникалык функциялар
делет).

ТУТУМДАШ ГИПЕРБО-
ЛАЛАР (берилген тик
бурчтуу координаталар
системасында, a жана b
нын берилген маанилерин-
де $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\text{жана } \frac{-x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ДИА'МЕТ- РЫ ЭЛЛИПСА

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ КО'РНИ УРАВНЕ'НИЯ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ЛИНЕЙ- НЫЕ УРАВНЕ'НИЯ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ЛИ'НИИ

түрүндө аныкталган гипер-
болалар. Алар жалпы
асимптоталарга ээ болу-
шат).

ЭЛЛИПСТИН ТУТУМ- ДАШ ДИАМЕТРЛЕРИ

(эллипстин борбору аркы-
луу өткөң хордасы диамет-
ри делет. Алынган диа-
метрге параллель болгон
ар бир хордаларынын тең
ортолорунун геометриялык
орду берилген диаметрге
тутумдаш диаметр болот).

ТЕНДЕМЕЛЕРДИН ТУ-
ТУМДАШ ТАМЫРЛАРЫ,
(м.: алгебралык теңдемелерин
модулдары боюнча бара-
бар болгон комплекстүү
тамырлары).

ТУТУМДАШ СЫЗЫКТУУ
ТЕНДЕМЕЛЕР

$$\left(L[y] = \sum_{k=0}^n a_k(x) \frac{d^{n-k}y}{dx^{n-k}} = 0 \right.$$

жана $M[z] =$

$$= \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \frac{d^{n-k}(a_k z)}{dx^{n-k}} = 0$$

тендемелери

$$zL[y] - yM[z] = \frac{d}{dx} [\varphi(y, z)]$$

шартын канаттандырса,
тутумдаш болушат).

ТУТУМДАШ СЫЗЫКТАР
(эгерде l_1 жана l_2 түз сы-
зыктарынын ар бири экин-
чисинин полюстары аркы-
луу өтүшсө, анда ал сы-

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ПОД-
ГРУППЫ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ПОЛЯ'
СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ПОЛЯ'РЫ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ СИСТЕ'-
МЫ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ТО'ЧКИ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ ЭЛЕМЕ'Н-
ТЫ

СОПРЯЖЕ'ННЫЕ Я'ДРА

СОПРЯЖЕ'ННЫЙ БА'ЗИС

СОПРЯЖЕ'ННЫЙ ГОМО-
МОРФИЗМ

СОПРЯЖЕ'ННЫЙ ИЗОМОР-
ФИЗМ

СОПРЯЖЕ'ННЫЙ КВАТЕР-
НИО'Н

СОПРЯЖЕ'ННЫЙ ХАРА'К-
ТЕР

СОСЕ'ДНИЕ ФО'РМЫ

СОСЕ'ДНИЕ ФУ'НКЦИИ
ШТУРМА

зыктар экинчи тартиптеги
Г сызыгына салыштырма-
луу тутумдаш болушат).

ТУТУМДАШ ГРУППАЛАР

БӨЛҮГҮ (подгруппалар)

ТУТУМДАШ ТАЛААЛАР

ТУТУМДАШ ПОЛЯРЛАР
(ПОЛЯРДЫК ОКТОР)

ТУТУМДАШ СИСТЕМА-
ЛАР (тутумдаш сызыктуу
дифференциалдык тенде-
мелер системасы).

ТУТУМДАШ ТОЧКАЛАР

(эгерде М жана N точка-
лары MN түз сызыгынын
экинчи тартиптеги Г ийри
сызыгы менен кесилиши-
нен алынган А жана В то-
чкалары м'нен (М, N, А,
В) = -1 шартын канаттан-
дырса, анда М жана N то-
чкалары Г ийри сызыгына
салыштырмалуу тутумдаш
точкалар болушат).

ТУТУМДАШ ЭЛЕМЕНТ-
ТЕР

ТУТУМДАШ ЯДРОЛОР

ТУТУМДАШ БАЗИС

ТУТУМДАШ ГОМОМОР-
ФИЗМ

ТУТУМДАШ ИЗОМОР-
ФИЗМ

ТУТУМДАШ КВАТЕРНИ-
ОН

ТУТУМДАШ ХАРАКТЕР

ЖАНДАШ ФОРМАЛАР
ШТУРМДУН ЖАНАША

ФУНКЦИЯЛАРЫ (коэф-
фициенттери анык сандар
болгон көп мүчөнүн карал-
ган кесиндиде анык тамыр-
ларынын санын аныктоодо
Штурмдун функциялары
делген көп мүчөлөрдүн

СОСЕ'ДНЯЯ СЛЕ'ВА ФО'Р-
МА
СОСТАВЛЯ'ЮЩИЕ ВЕКТО-
РА

СОСТАВНА'Я ГРУППА
СОСТАВНО'Е ЧИСЛО'

СОСТАВНЫ'Е НОМОГРА'М-
МЫ

СОФИЗМ

СОФО'КУСНАЯ ПАРА'БОЛА
СОФО'КУСНЫЕ КРИВЫ'Е

СОФО'КУСНЫЕ ПОВЕ'РХ-
НОСТИ
СОЧЕТА'НИЯ

СОЧЕТА'ТЕЛЬНЫЙ ЗАКО'Н

удаалашы алынат. Ал удаа-
лаштын жанаша турган
экөө Штурмдун жанаша
функциялары болот).

СОЛ ЖАГЫНАН ЖАНДАШ
ФОРМА

ВЕКТОРДУН ТҮЗҮҮЧҮЛӨ-
РҮ (векторлордун берил-
ген координата системасы-
на салыштырмалуу проек-
циялары).

КУРАМА ГРУППА

КУРАМА САН (өзүнөн жана
бирден башка бүтүн санга
дагы бөлүнүүчү бүтүн сан,
м.: 6, 14, 26 ж. б.).

КУРАМА НОМОГРАММА-
ЛАР (эки же андан көп
номограммаларды бир
убакта пайдалануудан
пайда болот).

СОФИЗМ (тигил же бул ма-
тематикалык сүйлөмдү
атайлап эле туура эмес да-
лилдөө).

ФОКУСТАШ ПАРАБОЛА
ФОКУСТАШ ИЙРИ СЫ-
ЗЫКТАР (жалпы фокуста-
ры болгон экинчи тартип-
теги ийри сызыктар).
ФОКУСТАШ БЕТТЕР

ТОПТОШТУРУУ (ар кандай
n элементтүү көптүктүн m
элементтеринен түзүлгөн
биригүүсүн айтабыз. n эле-
меттердин m элементтери
боюнча топтоштуруусунун
саны $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

болот).
ТОПТОШТУРУУЧУЛУК
ЗАКОН, АССОЦИАТИВ-
ДИК ЗАКОН (арифмети-

СОЮЗНАЯ ГЛАВНАЯ
ГРУППА
СОЮЗНАЯ ФУНКЦИЯ
СОЮЗНЫЕ (ИНТЕГРАЛЬ-
НЫЕ) УРАВНЕНИЯ
СОЮЗНЫЕ ЧИСЛА
СПЕКТР

СПЕКТР ОПЕРАТОРА
СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

СПИН

СПИНОР

СПИНОРНОЕ ИСЧИСЛЕ-
НИЕ

калык көбөйтүү амалына
салыштырмалуу аткары-
лат, анткени $(av)c = a(vc)$
орундалат. Мында a , v жа-
на c анык сандар).

БАШКЫ СОЮЗДУК ГРУП-
ПА

СОЮЗДУК ФУНКЦИЯ
СОЮЗДУК (ИНТЕГРАЛ-
ДЫК) ТЕНДЕМЕЛЕР
СОЮЗДУК САНДАР

СПЕКТР (татаал термелүү
киймылынын ажыратылы-
шы болгон жөнөкөй гар-
моникалык термелүүлөр-
дүн тобу).

ОПЕРАТОРДУН СПЕКТРИ
СПЕКТРДИК ТУЮНТУ-
ЛУШ

АТАЙЫН ГРУППА
АТАЙЫН ФУНКЦИЯ (эле-
ментардык эмес функция-
ларды аташат, м.; гамма
функция, гипергеометрия-
лык функция, Лежандрын
функциялары ж. б. Ал
функциялар тигил же бул
техникалык маселелерди
чечүүдө пайда болгон).

СПИН (элементардык бө-
лүкчөнүн кыймыл санынын
өздүк моменти. Бул түшү-
нүк физиканын теориясын-
да көп кезигет).

СПИНОР (бир координата
системасынан экинчи коор-
дината системасына өтүү-
дө өзгөртүп түзүүнүн өзгө-
чө законун мүнөздөөчү
чондук).

СПИНОРДУК ЭСЕПТӨӨ-
ЛӨР (спинор деп аталган
чондуктардын касиетин
үйрөнүүчү кванттар меха-

СПИНОРНОЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ
СПИНТЕНЗОР
СПИРАЛЬ

СПЛЮЩЕННЫЙ ЭЛЛИП-
СОИД ВРАЩЕНИЯ

СПОСОБ

СПОСОБ ГРАНИЦ

СПОСОБ МНОГОУГОЛЬ-
НИКА

СПОСОБ НАИМЕНЬШИХ
КВАДРАТОВ

никасындагы математика-
лык теория).

СПИНОРДУК КӨРСӨТҮ-
ЛУШ

СПИНТЕНЗОР

СПИРАЛЬ (тегиздикте жа-
тып, берилген бир же бир
нече точкаларды чексиз
көп жолу айлануучу сы-
зыктар).

СУЙРУЙГӨН АЙЛАНУУ
ЭЛЛИПСОИДИ

$$\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1\right)$$

эллипстин кичине жарым
с огуна салыштырмалуу
айландыргандан пайда
болгон эллипсоид. Анда
 $a = b > c$ болот).

ЫК, ЖОЛ (чындыкты да-
лилдөөгө колдонулуучу
ык).

ЧЕК АРАЛАР ЖОЛУ (жа-
кындаштырылган сандар-
дын үстүнөн амалдар жүр-
гүзгөндө жыйынтыкта жа-
кындаштырган сандарга
ээ болобуз. Жакындашты-
рылган сандын төмөнкү
жана жогорку границала-
рын эске алып амалдар
жүргүзүүнү границалар
жолу дешет).

КӨП БУРЧТУКТАР ЖОЛУ
(аныкталган интегралдар-
ды жакындаштырып эсеп-
төөдө, бир жагы ийри сы-
зык менен чектелген трапе-
циянын аянты, баскычтуу
көп бурчтуктардын аянтын
табуу менен алмаштырат).
ЭН КИЧИНЕ КВАДРАТ-
ТАР ЖОЛУ (эн кичине
квадраттар методу).

СПОСОБ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

СПОСОБ ПОДСТАНОВКИ

СПОСОБ ПОДСЧЕТА ЦИФР

СПОСОБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

СПОСОБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ

СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ

АНЫКТАЛБАГАН КОЭФИЦИЕНТТЕР ЖОЛУ (м.: дифференциалдык теңдемелерди катарлар методу менен чыгарганда барабардыктын эки жагы тең катарлар болот. Изделген катардын коэффициентин аныктаганда барабардыктын эки жагында бирдей даражалуу аргументтердин коэффициенттери барабар деген принципке таянышат дагы, бардык белгисиз коэффициентын аныктоого мүмкүн болгон алгебралык теңдемелерге ээ болушат. Аталган метод белгисиз коэффициентын методу делет).

ОРДУНА КОЮУ ЖОЛУ (интегралдоодо же дифференциалдык теңдемелерди чыгарууда бир өзгөрүүчүдөн, ылайыктуу белгилөөнү пайдаланып, экинчи өзгөрүүчүгө өтүүнү түшүнөбүз).

ЦИФРАЛАРДЫ САНОО ЖОЛУ (жакындаштырылган эсептөөдө амалдардын жыйынтыгынын маани берүүчү цифраларын же бөлчөк ордун аныктоого колдонулат).

УДААЛАШ БӨЛҮҮ ЖОЛУ (Евклиддин алгоритмин түзүүдө же эки көп мүчөлөрдүн эң кичине жалпы бөлүүчүсүн аныктоодо колдонушат).

УДААЛАШ ЖАКЫНДАШТЫРУУ ЖОЛУ (итерация методу).

ФУНКЦИЯЛАРДЫН БЕ-

ФУНКЦИИ

СПРЯМЛЯЕМАЯ КРИВАЯ

СПРЯМЛЯЮЩАЯ ПЛОСКОСТЬ

СРАВНЕНИЯ

СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО

СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

СРЕДНЕЕ ВЗВЕШЕННОЕ

РИЛИШ ЖОЛДОРУ (негизинен төрт жолдо: таблицалык, аналитикалык, график аркылуу жана сүрөттөлүп сөз аркылуу берилиштерин айрымалашат).

ТҮЗӨТҮЛҮҮЧҮ ИЙРИ СЫЗЫК (чектүү узундукка ээ болуп, узундугун узундугу ага барабар болгон түз сызыктын узундугу менен туюнтууга мүмкүн болгон ийри сызык).

ТҮЗӨТҮҮЧҮ ТЕГИЗДИК (мейкиндикте жаткан L ийри сызыгынын M точкасындагы жаныма жгга бир нормалы менен түзүлгөн тегиздик).

САЛЫШТЫРУУЛАР (сандар теориясынын бөлүгү. a , b жана m бүтүн сандары берилип, $a-b$ айырмасы m санына бөлүнсө, анда a жана b сандары m модулу боюнча салыштырмалуу сандар болот).

АРИФМЕТИКАЛЫК ОРТОЧО САН (a жана b сандарынын орточо арифметикалык чоңдугу $c = (a+b):2$ болот).

ОРТО АРИФМЕТИКАЛЫК КЫЙШАЮУ (сандын так мааниси менен орточо жакындаштырылган маанисинин айырмасынын абсолюттук чоңдугу).

ОРТОЧО БААЛАНГАН (чоңдук, ыктымалдыктар теориясындагы негизги түшүнүктөрдөн: Ал

$$a = \frac{w_1 a_1 + w_2 a_2}{w_1 w_2}$$

СРЕДНЕЕ ГАРМОНИЧЕСКОЕ ЧИСЛО

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО

түрүндө аныкталат. Мында a_1, a_2 лер кандайдыр бир А санынын ар түрдүү тактыкта аныкталган жакындатылгы; w_1 маанилери; w_1, w_2 лер аларга туура келген орточо квадраттык каталарга тескери пропорционалдуу чоңдуктар. Ал эми a болсо так маанилүү А санынын эң ыктымалдуу орточо бааланган мааниси).

ГАРМОНИКАЛЫК ОРТОЧО САН (a жана b сандардын орто гармоникалык

$$\text{саны } c = 2 : \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

болот).
КОКУС ЧОНДУКТУН ОРТО МААНИСИ (эгерде кокус чоңдук $x_1, x_2, \dots, x_n$ маанилерине ээ болсо, алардын пайда болуу ыктымалдыгы $p_1, p_2, \dots, p_n$ болсо, анда кокус x чоңдугунун орточо мааниси

$$x = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

болот).
ОРТОЧО КВАДРАТТЫК КЫЙШАЮУ (сандын так мааниси менен орточо квадраттык жакындаштырылгы; маанисинин айрымасынын абсолюттук чоңдугу).

КВАДРАТТЫК ОРТОЧО САН (a жана b сандарынын квадраттык орточо са-

СРЕДНЕЕ ПРИРАЩЕНИЕ
СРЕДНЕЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

СРЕДНЯЯ КРИВИЗНА ПОБЕЖНОСТИ

СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ТРАПЕЦИИ
СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА

СРЕДНЯЯ ОШИБКА

$$\text{ны } c = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$

болот).

ОРТОЧО ӨСҮНДҮ ПРОПОРЦИЯЛЫК ОРТОЧО САН (ОРТОЧО ГЕОМЕТРИЯЛЫК САН).

ОРТОЧО МААНИЛЕР (бир нече сандардын же функциялардын чоңдугу боюнча мүнөздөгүчтөрү).

ОРТОЧО КВАДРАТТЫК КАТАЛЫК (эгерде $[a, b]$ да $f(x)$ берилген функцияга жакыздоочу функция $\varphi(x)$ болсо, анда орточо квадраттык каталык

$$\delta = \left\{ \int_a^b |f(x) - \varphi(x)|^2 dx : (b-a) \right\}^{1/2}$$

формуласы боюнча аныкталат).

БЕТТИН ОРТОЧО ИЙРИЛИГИ (берилген M точка-

$$\text{да, } R = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

формуласы боюнча аныкталат. Мындагы, R_1 жана R_2 берилген точкадагы беттин ийрилик радиусунун эң чоң жана эң кичине маанилери).

ТРАПЕЦИЯНЫН ОРТОСЫЗЫГЫ

ҮЧ БУРЧТУКТУН ОРТОСЫЗЫГЫ (үч бурчтуктун капталынын бирөөнүн тең ортосунан негизине параллель болуп өткөн түз сызык).

ОРТОЧО КАТА (катанын математикалык күтүшү-

СРЕДНЯЯ УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ
СТАБИЛЬНАЯ ПОДГРУП-
ПА
СТАНДАРТ

СТАНДАРТНАЯ ФУНК-
ЦИЯ
СТАНДАРТНЫЕ СОВО-
КУПНОСТИ
СТАРШИЙ ЧЛЕН

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВЕРО-
ЯТНОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕ-
ТОД
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРО-
ВЕРКА

СТАЦИОНАРНАЯ КАСА-
ТЕЛЬНАЯ

СТАЦИОНАРНОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ТОЧКИ

СТАЦИОНАРНЫЙ ПРО-
ЦЕСС

нүн x абсолюттук чоңду-
гуна барабар. Ал $\mu = |x|$
аркылуу аныкталат. Ката-
лар теориясындагы негиз-
ги түшүнүк).
ОРТО ТУРУКТУУЛУК

ТУРАКТУУ ГРУППАНЫН
БӨЛҮГҮ
СТАНДАРТ (үлгү же орто
квадраттык ката)
СТАНДАРТТЫК ФУНК-
ЦИЯ
СТАНДАРТТЫК ЖЫПЫН-
ДЫ

БАШКЫ МҮЧӨ (м.: алгеб-
ралык көп мүчөнүн эң жо-
горку даражалуу белги-
сизди кармаган мүчөсү).

СТАТИСТИКАЛЫК ЫК-
ТЫМАЛДЫК
СТАТИСТИКАЛЫК МО-
ДЕЛ
СТАТИСТИКАЛЫК МЕ-
ТОД

СТАТИСТИКАЛЫК ТЕК-
ШЕРҮҮ (кокус чоңдуктун
таралыш закону гипотеза
менен дал келерлигин же
дал келбестигин текшерүү-
нү түшүнүшөт).

СТАЦИОНАРДЫК ЖАНЫ-
МА (берилген ийри сызы-
гы менен жанышуу тарти-
би бирден жогору болгон
түз сызык).

СТАЦИОНАРДЫК БӨЛҮ-
НҮШ

СТАЦИОНАРДЫК ТОЧКА-
ЛАР (берилген функция-
нын дифференциалы нөлгө
айланган точкалар).

СТАЦИОНАРДЫК ПРО-
ЦЕСС (мүнөздөөчү пара-

СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ

СТЕПЕННОЕ СРЕДНЕЕ

СТЕПЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ

СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ

СТЕПЕНЬ

СТЕПЕНЬ АФФИНОРА

СТЕПЕНЬ ГРУППЫ

метрлери убакыттан көз
каранды болбогон процесс).
ДАРАЖАЛУУ ФУНКЦИЯ

($y = x$ түрүндөгү функ-
циялар. Мында $x \geq 0$ анык
сан, $d =$ анык сан).
ДАРАЖАЛУУ ОРТО САН
($a_1, a_2, \dots, a_n$ он сандары-
нын даражалуу орто са-
ны деп

$$= \left(\sum_{i=1}^n a_i^d \right)^{1/d} : n^{1/d}$$

санын аташат).
ДАРАЖАЛУУ ВЫЧЕТТЕР
($x^n \equiv a \pmod{m}$ түрүндө-
гү чечилүүчү салыштыруу-
ну түнүшөт. Мында x, a
жана m дер бүтүн сан-
дар).

ДАРАЖАЛУУ КАТАРЛАР
(мүчөлөрү даражалуу
функциялар болгон

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

$n=0$
түрүндөгү чексиз сумма.
мында a турактuu комп-
лекстүү же анык сандар,
 $z =$ комплекстүү же анык
аргумент).

ДАРАЖА (м.: a санын бү-
түн n даражасы деп, a
нын өзүн-өзүнө n жолу
көбөйтүндүсүн айтабыз

Даража жалпысынан a
түрүндө тирюнталат. Мын-
да $a \geq 0$, $a =$ анык сан).
АФФИНОРДУН ДАРАЖА-
СЫ
ГРУППАНЫН ДАРАЖА-
СЫ

СТЕПЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СИСТЕМЫ

СТЕПЕНЬ ОДНОРОДНОСТИ

СТЕПЕНЬ ПОЛИНОМА

СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТЕПЕНЬ РЕЗУЛЬТАНТА

СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ
СТЕПЕНЬ СИММЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

СТЕПЕНЬ ТОЧКИ

СТЕПЕНЬ УРАВНЕНИЯ

СИСТЕМЫ АНЫКТАЛБООЧУЛУК ДАРАЖАСЫ

БИР ТЕКТҮҮЛҮК ДАРАЖАСЫ (көп аргументтүү функция үчүн

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z, \dots, \lambda t) = \lambda^n f(x, y, z, \dots, t)$$

шарты орундалса, анда n саны бир тектүүлүк даражасы делет. Мында λ ар кандай анык сан).

КӨП МҮЧӨНҮН, ПОЛИНОМДУН ДАРАЖАСЫ (көп мүчөнүн белгисизинин эң жогорку даражасы).

КӨРСӨТҮЛҮШ ДАРАЖАСЫ
РЕЗУЛЬТАНТ ДАРАЖАСЫ

ЭРКИНДИК ДАРАЖАСЫ
СИММЕТРИЯЛУУ ФУНКЦИЯЛАР ДАРАЖАСЫ (симметрияларлуу функцияларда кошулуучуларга кирген белгисиздердин даражаларынын суммасына барабар).

ТОЧКАНЫН ДАРАЖАСЫ (берилген M точкасынын айланага салыштырмалуу даражасы деп, ал точкадан айланага жүргүзүлгөн кесүүчүнүн айлана менен кесилиш точкаларынан пайда болгон аралыктарынын көбөйтүндүсүн айтабыз).

ТЕНДЕМЕНИН ДАРАЖАСЫ (дифференциалдык тендемедеги белгисиз функциянын эң жогорку

СТЕРАДИАН

СТЕРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ

СТЕРЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОЕКЦИЯ

СТЕРЕОМЕТРИЯ

СТИРЛИНГА ФОРМУЛА

СТОК

СТОКСА ТЕОРЕМА

тартиптеги туундусунун даражасы).

СТЕРАДИАН (денелик бурчтун чен бирдиги. Бир стерадиан чокусу радиусу R болгон сферанын борборунда жатып, аянты R^2 барабар болгон бетти кесип өткөн конус менен чектелген денелик бурчка барабар).

СТЕРЕОГРАФИЯЛЫК ЧАГЫЛДЫРЫШ (стереографиялык проекция берген чагылдырыш).

СТЕРЕОГРАФИЯЛЫК ПРОЕКЦИЯ (комплекттүү тегиздиктин точкалары менен ал тегиздикте жаткан сферанын точкаларынын арасындагы бир маанилүү туура келүүчүлүк. к. Римана сфера).

СТЕРЕОМЕТРИЯ (мейкиндикте жайланышкан фигуралардын касиеттерин үйрөтүүчү элементардык геометриянын бөлүгү).

СТИРЛИНГДИН ФОРМУЛАСЫ (натуралдык n санынын чоң маанисинде, $n!$ дын жакындаштырылган маанисин берүүчү $n! \approx \sqrt{2\pi n} e^{-n}$ формуласы).

АГЫШ, агып кетиш (м.: суунун агып кетиши, талаалар теориясындагы маанилүү түшүнүк).

СТОКСТУН ТЕОРЕМАСЫ (талаалар теориясындагы негизги теорема. Теорема туюк контур боюнча талаанын циркуляциясы менен границасы ошол контур

СТОРОНА

СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИМОСТЬ
СТОХАСТИЧЕСКАЯ МЕРА
СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДНАЯ
СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

СТРОГАЯ МОНОТОННОСТЬ

СТРОКА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

СТРОФОИДА

СТРУКТУРА

СТРУКТУРА ГРУППЫ

болгон бет боюнча талаанын куюндалышынын агымы барабар экендигин көрсөтөт).

ЖАК (көп бурчтуктун же көп грандыктардын кырлары).

СТОХАСТИКАЛЫК КӨЗКАРАНДЫЛЫК
СТОХАСТИКАЛЫК ӨЛЧӨНҮҮЧҮЛҮК
СТОХАСТИКАЛЫК ЧЕН
СТОХАСТИКАЛЫК МОДЕЛЬ

СТОХАСТИКАЛЫК ТУУНДУ

СТОХАСТИКАЛЫК ПРОЦЕССТЕР (ыктымалдуу жана кокус процесстер).

ТОЛУК МОНОТОНДУУЛУК

АНЫКТАГЫЧТЫН ЖОЛДОРУ ЖЕ САПТАРЫ
СТРОФОИДА (тегиздиктеги ийри сызыктын бир түрү, ал үчүнчү тартиптеги алгебралык сызык. Тик бурчтүү декарттык координаталар системасында тендемеси

$$y^2 = x^2 \cdot \frac{a+x}{a-x}$$

түрүндө туюнтулат).

СТРУКТУРА, ТҮЗҮЛҮШ

(алгебрадагы маанилүү түшүнүк. Элементтери үчүн бириктирүү жана кесилиш операциялары аткарылган бош эмес көптүк. Каралган операцияларга салыштырмалуу ассоциативдик, коммутативдик жана абсорбция касиеттери аткарылат).

ГРУППАНЫН СТРУКТУРАСЫ

СТРУКТУРА МЕТРИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРНАЯ КОНСТАНТА
СТУПЕНЧАТАЯ ФУНКЦИЯ

СУБГАРМОНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

СУБПРОЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

СУММА

СУММА МНОЖЕСТВ

СУММА РЯДА

СУММАТОР

СУММИРОВАНИЕ

СУММИРУЮЩАЯ МАШИНА

СУПЕРГАРМОНИЧЕСКИЕ

МЕТРИК СТРУКТУРА

СТРУКТУРАЛЫК ТУРАКТУУ

БАСКЫЧТУУ ФУНКЦИЯ (графикти баскычтуу кесиндилерден турган функция, м.: $y = E(x)$ анык x санынын бүтүн бөлүгүнө барабар болгон функция).

СУБГАРМОНИКАЛЫК ФУНКЦИЯ (эгерде $z = f(x, y)$ функциясы кандайдыр $\Delta f \geq 0$ бир областта шартын канааттандырса, анда ал областта субгармоникалык делет. Мында Δ Лапласын оператору).

СУБПРОЕКТИВДИК МЕЙКИДИК

СУММА (чондуктарды кошкондон пайда болгон жыйынтык).

КӨПТҮКТӨРДҮН СУММАСЫ

КАТАРДЫН СУММАСЫ (м.: сан катардын айрым суммаларынан түзүлгөн $\{S_n\}$ удаалашы үчүн $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ предели орундалса, анда S — катардын суммасы).

СУММАТОР (суммалоочу же кошуу амалын аткаруучу түзүлүш).

СУММАЛОО (м.: катарларды суммалоо, интегралды суммалоо ж. б.).

СУММАЛООЧУ МАШИНА (сандардын алгебралык суммасын табууга колдонулуучу эсептөөчү машина).

СУПЕРГАРМОНИКАЛЫК

ФУНКЦИИ

СУПЕРПОЗИЦИЯ ФУНКЦИИ

СУЩЕСТВЕННО ОСОБАЯ ТОЧКА

СУЩЕСТВОВАНИЕ

СУЩЕСТВОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА СФЕРА

СФЕРИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

СФЕРИЧЕСКАЯ ИНДИКАТОРИСА

ФУНКЦИЯЛАР (көп аргументтүү z функциясынын берилген областа $\Delta z \leq 0$ шартын канааттандырышы. Мында Δ Лапластын оператору).

ФУНКЦИЯЛАРДЫН СУПЕРПОЗИЦИЯСЫ

(функциядан функцияны же татаал функцияны түзүү. к. СЛОЖНАЯ ФУНКЦИЯ).

ОЛУТТУУ ӨЗГӨЧӨ ТОЧКА (аналитикалык функцияны a точкасында Лорандын катарына ажыратканда катардын башкы бөлүгү чексиз суммадан турса, анда a точкасы функциянын олуттуу өзгөчө точкасы болот).

АНЫКТАЛУУ, БАР БОЛУУ ЖЕ ЖАШОО (м.: дифференциалдык теңдеменин Кошинин баштапкы шартын канааттандырган чыгарылышынын бар экендиги жана бирөө экендиги нүндөгү теорема ж. б.).

АНЫКТАЛГАН ИНТЕГРАЛДЫН ЖАШООСУ, БАР БОЛУШУ

СФЕРА (борбору деп аталган берилген точкадан бирдей алыстыкта жаткан точкалардын мейкиндиктеги геометриялык орду).

СФЕРАЛЫК ГЕОМЕТРИЯ (сферанын үстүндө геометриялык образдардын касиеттерин үйрөнүүчү математиканын бөлүгү).

СФЕРАЛЫК ИНДИКАТОРИСА (м.: L ийри сызыгынын башкы нормалдары-

нын сфералык индикатри-
сасы деп, башталышы ий-
ри сызыктын ар бир точка-
сын кыдырып, ал эми баш-
кы нормалдардын учтары
белгилүү багытта ийри сы-
зык боюнча жылгандагы
сызган сызыкты түшүнө-
бүз).

СФЕРАЛЫК МЕТРИКА

СФЕРАЛЫК АЙМАК (А
точкасынын δ сфералык
аймагы деп, борбору А
точкасы радиусу δ болгон
сферанын ичинде жаткан
точкалардын көптүгүн тү-
шүнөбүз).

СФЕРАЛЫК ТРИГОНО- МЕТРИЯ

(сферада жат-
кан үч бурчтуктардын жак-
тары менен бурчтуктары-
нын арасындагы байла-
ныштарды үйрөнүүчү ма-
тематиканын бөлүгү).

СФЕРАЛЫК КООРДИНА-
ТАЛАР (тик бурчтуу Де-
карттык координаталар
системасында (x, y, z) тер-
точканын координаталары
болушса, $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y =$
 $= r \sin \theta \sin \varphi$ жана $z = r \cos \theta$
барабардыктары аркылуу
арыкталган r , θ жана φ
сандары).

СФЕРАЛЫК ФУНКЦИЯ-
ЛАР (Лапласын тендеме-
синин белгисиздерин сфе-
ралык координата систе-
масында ажыраткандан θ
жана φ аргументтерине са-
лыштырмалуу пайда бол-
гон 2 — тартиптеги диффе-
ренциалдык тендемени ка-
наттандырган функция-
лар).

СФЕРИЧЕСКАЯ МЕТРИКА

СФЕРИЧЕСКАЯ ОКРЕСТ-
НОСТЬ

СФЕРИЧЕСКАЯ ТРИГОНО- МЕТРИЯ

СФЕРИЧЕСКИЕ КООРДИ- НАТЫ

СФЕРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

СФЕРИЧЕСКИЙ ПОЛИ-
НОМ

СФЕРИЧЕСКИЙ СЕКТОР
СФЕРИЧЕСКИЙ СЛОИ
СФЕРИЧЕСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК

СФЕРИЧЕСКИЙ ЭКСЦЕСС

СФЕРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

СФЕРОИД

СХЕМА ГОРНЕРА

СХЕМА ДЛЯ ГАРМОНИЧЕ-
СКОГО АНАЛИЗА

СХОДИМОСТЬ

СХОДИМОСТЬ В СРЕД-
НЕМ
СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТ-

СФЕРАЛЫК КӨП МҮЧӨ,
ЛЕЖАНДРДЫН СФЕРА-
ЛЫК КӨП МҮЧӨСҮ
СФЕРАЛЫК СЕКТОР
СФЕРАЛЫК КАТМАР
СФЕРАЛЫК ҮЧ БҮРЧТУК

(сферада жаткан үч чоң
айланалардын кесилиши-
нен түзүлгөн үч бурчтук).

СФЕРАЛЫК ЭКСЦЕСС
(сфералык артыктык, сфе-
радагы үч бурчтуктун ич-
ки бурчтарынын суммасы
менен π санынын айырма-
сы).

СФЕРАЛЫК ТАЛАА (бе-
рилген точкадан бирдей
алыстыкта жаткан ар кан-
дай точкада турактуу бол-
гон вектордук талаа).

СФЕРОИД (сферанын огу-
нун айланасында чоюлуп
же кысылып айлангандан
пайда болгон бет).

ГОРНЕРДИН СХЕМАСЫ
(көп мүчөнү эки мүчөгө
бөлгөндө толук эмес тий-
индинин коэффициентте-
рин аныктоого колдону-
луучу схема).

ГАРМОНИКАЛЫК АНА-
ЛИЗ ҮЧҮН СХЕМА
(практикалык гармоника-
лык анализде Фурьенин
катарынын коэффициент-
терин жакындаштырып
аныктоого колдонулуучу
схема).

ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК (м.:
сандардын же функция-
лардын удаалаштыгынын
пределге ээ болушу).

ОРТОЧО ЖЫЙНАЛУУЧУ-
ЛУК

ӨЗДҮК ЭМЕС ИНТЕГРАЛ

ВЕННОГО ИНТЕГРАЛА

СХОДИМОСТЬ ПОЧТИ
ВСЮДУ

СХОДСТВЕННЫЕ СТОРО-
НЫ

СХОДЯЩИЙСЯ РЯД

СЧЕТ ПИСЬМЕННЫЙ

СЧЕТНАЯ ЛИНЕЙКА

СЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕ-
СКИЕ МАШИНЫ

СЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО
СЧЕТНОЕ МНОЖЕСТВО

СЧЕТНО-РЕШАЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА

ДЫН ЖЫЙНАЛУУЧУ.
ЛУГУ (өздүк эмес инте-
гралдын толук белгилүү
санга жыйналуусу).

БАРДЫК ЖЕРДЕ ДЭЭР.
ЛИК ЖЫЙНАЛУУЧУ.

ЛУК (эгерде $\{f_n(x)\}$
удаалашы үчүн M көптү-
гүндө $\lim f_n(x) = f(x)$
барабардыгы орундалып,
көптүктүн өлчөмү нөл бол-
гон точкаларында гана ба-
рабардык бузулат).

ОКШОШ ЖАКТАР (м.: ок-
шош көп бурчтуктардын
теңдеш окшош жактары).

ЖЫЙНАЛУУ КАТАР (чек-
түү пределге ээ болгон ка-
тар).

ЖАЗЫП САНОО, ЭСЕП-
ТӨӨ

ЭСЕП СЫЗГЫЧЫ (лога-
рифмдик функциянын ка-
сметине негизделип түзүл-
гөн курал).

ЭСЕПТӨӨЧҮ-АНАЛИТИ-
КАЛЫК МАШИНАЛАР
(перфокарталардын жар-
дамы менен иштөөчү ма-
шиналардын комплекси).

ЭСЕПТЕЛУҮЧҮ САН
САНАТТУУ КӨПТҮК (эле-
менттерин номерлеп чы-
гууга мүмкүн болгон же
натуралдык сандардын
көптүгү менен эквивалент-
түү жана элементтеринин
саны чексиз көп болгон
көптүк).

ЭСЕПТЕП ЧЕЧҮҮЧҮ ТҮЗҮ-
ЛҮШТӨР (белгилүү мате-
матикалык операциялар-
ды же операциялардын
группасын аткарууга
ылайыкталган математи-

СЧЕТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
МАШИНЫ
СЧЕТЧИК ЧИСЛА ОБОРО-
ТОВ

СЧЕТЫ

СЧИСЛЕНИЕ

ТАБЛИЦА

ТАБЛИЦА С ДВУМЯ ВХО-
ДАМИ

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ

ТАБУЛЯТОР

ТАНГЕНС

калык машиналардын бө-
лүктөрү).
ЦИФРДУУ-ЭСЕПТӨӨЧҮ
МАШИНАЛАР
АЙЛАНУУЛАР САНЫН
ЭСЕПТЕГИЧ (эсептегич,
машиналардын тетиги).
ЧОТТОР (орус чоту, ариф-
метикалык эсептөөлөрдү
жүргүзүүгө ылайыкталган
эсептөөчү курал).
ЭСЕПТӨӨ НОМЕРЛӨӨ

Т

ТАБЛИЦА (математикалык
таблицалар. Берилген
 $y = f(x)$

функциясын белгилүү тар-
типте жайлаштырып алын-
ган аргументтин каралган
маанилерине туура келген
функциянын сан маниле-
ринин тобу, м.: тригоно-
метриялык, логарифмдик
ж. б. функциялардын таб-
лицалары).

ЭКИ КИРИШТҮҮ ТАБЛИ-
ЦА (эки аргументтүү $z =$
 $= f(x, y)$ функциясы үчүн
түзүлгөн таблица).

КӨБӨЙТҮҮ ТАБЛИЦАСЫ
(көбөйтүүнүн эң жөнөкөй
таблицасын жадыбал бе-
рет. Андан башка дагы
эки орундуу сандардын кө-
бөйтүндүсүнүн таблицасы
бар).

ТАБУЛЯТОР (эсептөөчү
аналитикалык машиналар-
дын түрү).

ТАНГЕНС (тригонометрия-
лык функция; анык сан-
дардын областында тик
бурчтуу үч бурчтуктун а

ТАНГЕНСОВ ТЕОРЕМА

ТАНГЕНСОИДА

ТАНГЕНЦИЯЛЬНАЯ ПРО-
ИЗВОДНАЯ

ТЕЛЕГРАФНОЕ УРАВНЕ-
НИЕ

ТЕЛЕСНЫЙ УГОЛ

ТЕЛО

ТЕЛО АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ

бурчуна каршы жаткан
катетинин ага жанаша
жаткан катетине болгон
катышы).

ТАНГЕНСТЕР ТЕОРЕМА-
СЫ (тригонометриядагы
үч бурчтуктардын жакта-
рынын узундуктары менен
ал жактардын каршысын-
да жаткан бурчтарынын
жарым суммаларынын жа-
на жарым айырмаларынын
тангенстеринин байланы-
шын берет).

ТАНГЕНСОИДА (тангенс
функциясынын графиги, ал
өз ара конгруэнттүү бол-
гон чексиз көп сызыктар-
дан турат).

ТАНГЕНЦИАЛДЫК ТУУН-
ДУ (ийри сызыкка жүр-
гүзүлгөн жаныманын багы-
ты боюнча алынган туун-
ду).

ТЕЛЕГРАФТЫК ТЕНДЕ-
МЕ (өткөргүч боюнча
электр тогунун таралуу-
сун мүнөздөөчү тендеме.
Ал белгилүү жөнөкөйлө-
түүлөрдүн негизинде ги-
перболалык типтеги тен-
демени берет).

ДЕНЕЛИК БУРЧ (алынган
чокудан берилген ийри бет
көрүнө турган көрүү бур-
чун мүнөздөйт. Ал бурч
конустук бет менен чектел-
ген мейкиндиктин бөлүгүн
түзөт).

НЕРСЕ (м.: геометриядагы
нерсе мейкиндиктин ар
кандай бет менен чектел-
ген бөлүгү. Бет дагы нер-
сеге тийиштүү).

АЛГЕБРАЛЫК НЕРСЕ (ко-
шуу, кемитүү, көбөйтүү

ТЕ'ЛО ВРАЩЕ'НИЯ

ТЕ'ЛО ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ

ТЕ'НЗОР

ТЕ'НЗОР КОВАРИАНТНЫИ

ТЕ'НЗОРНАЯ ПРОИЗВО'Д-
НАЯ

ТЕ'НЗОРНОЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИ'РОВАНИЕ

ТЕ'НЗОРНОЕ ИСЧИСЛЕ'-
НИЕ

ТЕ'НЗОРНОЕ КОЛЬЦО'
ТЕ'НЗОРНОЕ ПРОСТРАН'-
СТВО

ТЕ'НЗОРНОЕ УМНОЖЕ'-
НИЕ

ТЕ'НЗОРНОЕ УРАВНЕ'НИЕ
ТЕ'НЗОРНЫИ ИНВАРИАНТ
ТЕОРЕ'МА

жана бөлүү амалдары жа-
на алардын касиеттери ат-
карылуучу элементтердин
тобу).

АЙЛАНУУДАН ТҮЗҮЛГӨН
НЕРСЕ (тегиздикте жат-
кан чектелген ийри сызык-
ты кандайдыр бир окко
карата айландырган кезде
пайда болгон бет).

ГЕОМЕТРИЯЛЫК НЕРСЕ
(бардык жактары геомет-
риялык фигуралар менен
чектелген нерсе, м.: куб,
конус ж. б.).

ТЕНЗОР (математикалык
чондук. Өзгөчө закон бо-
юнча өзгөртүп түзүүнү та-
лап кылат).

КОВАРИАНТТЫК ТЕНЗОР
(өзгөртүп түзүүдө төмө-
нү индекс колдонсо, тензор
коварианттык делет).

ТЕНЗОРДУК ТУУНДУ

ТЕНЗОРДУК ДИФФЕРЕН-
ЦИРЛӨӨ

ТЕНЗОРДУК ЭСЕПТӨӨ

ТЕНЗОРДУК АЛКАК
ТЕНЗОРДУК МЕЙКИН-
ДИК

ТЕНЗОРДУК КӨБӨЙТҮН-
ДУ

ТЕНЗОРДУК ТЕНДЕМЕ
ТЕНЗОРДУК ИНВАРИАНТ
ТЕОРЕМА (далилдөөнү та-
лап кылуучу жобо. Теоре-
ма эки бөлүктөн: теорема-
нын шартынан жана кору-
тундудан турат. Теорема-
нын шартын жана ага чей-
инки белгилүү фактылар-
га таянып, теореманы да-
лилдешет).

ТЕОРЕ'МА ЕДИ'НСТВЕННО-
СТИ

ТЕОРЕ'МА НЕПРИВО-
ДИ'МОСТИ
ТЕОРЕ'ТИКО-ЧИСЛОВА'Я
ФУ'НКЦИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АРИФ-
МЕТИКА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
ТЕО'РИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

ТЕО'РИЯ ГОМОЛОГИИ
ТЕО'РИЯ ГРУПП

ТЕО'РИЯ ИГР

ЖАЛГЫЗДЫК ТЕОРЕМА-
СЫ (м.: берилген диффе-
ренциалдык теңдеме үчүн
Кошинин маселсинин чы-
гарылышынын бирөө экен-
диги жөнүндөгү теорема).

КЕЛТИРИЛБӨӨЧҮЛҮК
ТЕОРЕМАСЫ
ТЕОРИЯЛЫК-САНДЫК
ФУНКЦИЯ (натуралдык
сандардан көз каранды
болгон кээ бир функция-
лар, м.: Эйлердин функ-
циясы, сан удаалаштары-
нын функциясы ж. б.).
АРИФМЕТИКАНЫИ ТЕО-
РИЯСЫ, АРИФМЕТИКА-
НЫ НЕГИЗДӨӨ (аксио-
матикалык методго тая-
нып, арифметиканы логи-
калык системада түзүүнү
үйрөтүүчү математиканын
бөлүгү).

ТЕОРИЯЛЫК ЛОГИКА
ЫКТЫМАЛДЫКТАР ТЕО-
РИЯСЫ (математиканын
чоң разделдеринин бири.
Өз ара байланышкан ко-
кус чондуктардын бирөө-
нүн ыктымалдыктары бо-
юнча, экинчисинин ыкты-
малдыктарын аныктоого
мүмкүндүк берүүчү мате-
матикалык илим).

ГОМОЛОГИЯ ТЕОРИЯСЫ
ГРУППАЛАР ТЕОРИЯСЫ
(берилген бир алгебралык
операцияга карата ассо-
циативдүүлүк орундалып,
ал операцияга тескерин
операция жасаган көп-
түк. Группалардын касиет-
терин үйрөнүүчү алгебра-
нын бөлүгү).

ОЮНДАР ТЕОРИЯСЫ (ка-

ТЕОРИЯ КОНФОРМНЫХ
ОТОБРАЖЕНИЙ

ТЕОРИЯ ОПРЕДЕЛИТЕ-
ЛЕЙ

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО-
СТИ
ТЕОРИЯ ПА'Р

ТЕОРИЯ СТЕПЕННЫХ ВЫ-
ЧЕТОВ

ТЕОРИЯ СРАВНЕНИЙ

ТЕТРАЭДР

ТЕТРАЭДРАЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС
ТЕТРАЭДРИЧЕСКИЕ ЧИС-
ЛА

ТИПЫ УРАВНЕНИЙ

рама-каршы кызыкчылык-
тар кезиккенде (согуш
аракеттери, кумар оюнда-
ры ж. б.) жеңип чыгуу
максатында колдонуу үчүн
керек болгон эң ыңгайлуу
ыкманы тандап алуу тео-
риясы).

КОНФОРМДУУ ЧАГЫЛ-
ДЫРУУ ТЕОРИЯСЫ
(аналитикалык функция-
лар берүүчү чагылдыруу-
лар. Ал өзгөртүп түзүү-
лөрдө фигуранын форма-
сы жана бурчтардын чоң-
дуктары сакталат).

АНЫКТАГЫЧТАР ТЕО-
РИЯСЫ (аныктагычтар-
дын касиеттерин үйрөнүү-
чү теория).

САЛЫШТЫРМАЛУУЛУК
ТЕОРИЯСЫ

ТУГӨЙЛӨР ТЕОРИЯСЫ
(м.: арифметиканын тео-
риясында колдонулат).

ДАРАЖАЛУУ ВЫЧЕТТЕР
ТЕОРИЯСЫ (салышты-
руулар теориясынын раз-
дели).

САЛЫШТЫРУУ ТЕОРИЯ-
СЫ. К. СРАВНЕНИЕ

ТЕТРАЭДР (негизги үч
бурчтук болгон пирамида.
Анын төрт грани, төрт, чо-
кусу жана алты кыры
бар).

ТЕТРАЭДРИК КОМП-
ЛЕКС

ТЕТРАЭДРИК САНДАР
($n(n+1)(n+2):6$) форма-
сында аныкталган нату-
ралдык сандар, мында
 $n=1, 2, 3, \dots$).

ТЕНДЕМЕЛЕРДИН ТИП-
ТЕРИ, м.: математикалык

ТИПОВА'Я ЗАДАЧА

ТОЖДЕ'СТВЕННАЯ КОЛ-
ЛИНЕА'ЦИЯ

ТОЖДЕ'СТВЕННАЯ НОР-
МА

ТОЖДЕ'СТВЕННАЯ ПОД-
СТАНО'ВКА

ТОЖДЕ'СТВЕННОЕ НЕРА'-
ВЕНСТВО

ТОЖДЕ'СТВЕННОЕ ОТОБ-
РАЖЕ'НИЕ

ТОЖДЕ'СТВЕННОЕ ПРЕ-
ОБРАЗОВА'НИЕ

ТО'ЖДЕСТВО

ТОПОГРАФИ'ЧЕСКОЕ ЧЕР-
ЧЕ'НИЕ

ТОПОЛОГИ'ЧЕСКАЯ ГРУП-
ПА

физикада экинчи тартип-
теги дифференциалдык
теңдемелер негизги төрт
типтен: параболалык, ги-
перболалык, эллипстик
жана аралаш типтерден
турушат).

ТИПТҮҮ МАСЕЛЕ (ариф-
метикада маселелерди чы-
гарылыш методдоруна ка-
рата бир нече типтерге
бөлүү).

БИРДЕЙ КОЛЛИНЕАЦИЯ

БИРДЕЙ ТЕНДЕШ НОР-
МА

БИРДЕЙ ОРДУНА КОЮУ

БИРДЕЙ БАРАБАРСЫЗ-
ДЫК (барабарсыздыкка
кирген тамгалардын бар-
дык маанилеринде бара-
барсыздыктын туура болу-
шу).

БИРДЕЙ ЧАГЫЛДЫРУУ

БИРДЕЙ ТЕНДЕШ ӨЗ-
ГӨРТҮҮ (берилген анали-
бирдей барабар туюнтма
тикалык туюнтманы ага
менен өзгөртүп түзүү).

БИРДЕЙЛИК (ар кандай
аналитикалык эки туюнт-
малардын ага кирген там-
галардын ар кандай мүм-
күн болгон маанилеринде-
ги барабардыктын сакта-
лышы).

ТОПОГРАФИЯЛЫК
ЧИЙҮҮ

ТОПОЛОГИЯЛЫК ГРУП-
ПА (группалык касиети
сакталган үзгүлтүксүз ча-
гылдыруу).

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОДНО-
РОДНОСТЬ
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗ-
МЕРНОСТЬ
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛУ-
ГРУППА
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СХО-
ДИМОСТЬ
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКВИ-
ВАЛЕНТНОСТЬ (ГОМЕО-
МОРФИЗМ)
ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВА-
РИАНТЫ

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ИЗО-
МОРФИЗМ
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОМ-
ПЛЕКС
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ОБ-
РАЗ
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПО-
ЛИЭДР
ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ КОЛЬ-
ЦО
ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ МНО-
ГООБРАЗИЕ
ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОТОБ-
РАЖЕНИЕ

ТОПОЛОГИЯЛЫК БИР
ТЕКТИК
ТОПОЛОГИЯЛЫК ӨЛ-
ЧӨМ
ТОПОЛОГИЯЛЫК ГРУП-
ПАНЫН БӨЛҮГҮ
ТОПОЛОГИЯЛЫК СТРУК-
ТУРА
ТОПОЛОГИЯЛЫК ЖЫЙ-
НАЛУУЧУЛУК
ТОПОЛОГИЯЛЫК ЭКВИ-
ВАЛЕНТТҮҮЛҮК (ГО-
МЕОМОРФИЗМ)
ТОПОЛОГИЯЛЫК ИН-
ВАРИАНТТАР (тополо-
гиялык өзгөртүп түзүүдө
фигуралардын геометрия-
лык касиеттеринин сакта-
лышы, м.: топологиялык
өзгөртүп түзүүдө берилген
фигуранын өлчөмдөрүнүн
саны сакталат б. а. бети-
бетке, сызыкты—сызыкка
гана өзгөртүп түзүүгө бо-
лот ж. б.).

ТОПОЛОГИЯЛЫК ИЗО-
МОРФИЗМ
ТОПОЛОГИЯЛЫК КОМ-
ПЛЕКС
ТОПОЛОГИЯЛЫК ОБРАЗ
(ЭЛЕС)
ТОПОЛОГИЯЛЫК ПОЛИ-
ЭДР
ТОПОЛОГИЯЛЫК АЛКАК
ТОПОЛОГИЯЛЫК КӨП
ТҮСПӨӨЛДҮЛҮК
ТОПОЛОГИЯЛЫК ЧА-
ГЫЛДЫРУУ (топология-
лык мейкиндиктер X жана
 Y тер үчүн, алардын эле-
менттеринин арасында өз
ара бир маанилүү туура
келүүчүлүктү бере турган
үзгүлтүксүз чагылдыруу-

ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ

ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРО-
СТРАНСТВО

ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ УМНО-
ЖЕНИЕ

ТОПОЛОГИЯ

ТОР

ТОЧЕЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПОЛЯ

су жашаса, анда X мей-
киндиги U же топология-
лык чагылган болот).
ТОПОЛОГИЯЛЫК КӨ-
БӨЙТҮҮ (X жана U то-
пологиялык мейкиндикте-
ри берилсе, $x \in X$, $y \in U$
болсо, анда (x, y) түгөй-
лөрүнүн көптүгү берилген
мейкиндиктердин тополо-
гиялык көбөйтүндүсү бо-
лот).

ТОПОЛОГИЯЛЫК МЕЙ-
КИДИК (ар кандай жа-
ратылыштагы элементтер-
ден туруп, ал элементтери
үчүн кандайдыр бир пре-
делдик катыш орундалган
көптүк, м.: ар кандай
метрлик мейкиндик).

ТОПОЛОГИЯЛЫК КӨ-
БӨЙТҮҮ (к. ТОПОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕ).

ТОПОЛОГИЯ (геометрия
илиминин бир бөлүгү. Фи-
гуралардын өлчөмдөрүнөн
көз каранды болбогон ка-
сиеттерин, алардын өз ара
жайланышын, өз ара бир
маанилүү үзгүлтүксүз ча-
гылдыруунун негизинде
үйрөнүүчү илим).

ТОР (тегерек менен бир те-
гиздикте жаткан жана ал
тегеректи кесип өтпөгөн
түз сызыктын айланасын-
да каралган тегеректи ай-
ландыруудан пайда бол-
гон бет).

ТАЛААНЫН ТОЧКАЛЫК
БУЛАКТАРЫ (м.: Нью-

$$\vec{E} = \frac{e}{r^2} \vec{r},$$

$$r=0$$

ТОЧКА

ТОЧКА ВНЕШНЯЯ

ТОЧКА КАСАНИЯ
ТОЧКА КОНДЕНСАЦИИ

ТОЧКА НЕРЕГУЛЯРНОСТИ
ТОЧКА НУЛЕВАЯ
ТОЧКА ПЕРЕЛОМА
(ИЗЛОМА)
ТОЧКА РАЗВЕТВЛЕНИЯ

ТОЧКА РАЗРЫВА ВТОРОГО ПОРЯДКА

ТОЧКА САМОПЕРЕСЕЧЕНИЯ

точкасында гана буликки ээ болот дагы ар кандай башка точкаларда куюнсуз жана солонддук таллааны берет).

ТОЧКА (математикадагы негизги түшүнүк. Ал ар кандай жаратылыштагы мейкиндиктин элементтери боло алат, м.: ийилүү точкасы, обочолонгон точка, пределдик точка ж. б.).

СЫРТКЫ ТОЧКА (каралган областка тийиштүү болбогон точка).

ЖАНУУ ТОЧКАСЫ
КОНДЕНСАЦИЯ ТОЧКАСЫ (эгерде x точкасы X көптүгүнө тийиштүү болуп, x дин аймагында X тин санатсыз көп элементтери жатса, анда x конденсация точкасы болот, м.: $X = [a, b]$ болсо, анда кесиндидеги ар кандай точка конденсация точкасы болот).

РЕГУЛЯРСЫЗДЫК ТОЧКАСЫ
НӨЛ ТОЧКАСЫ
СЫНУУ ТОЧКАСЫ

ТАРМАКТАНУУ ТОЧКАСЫ
ЭКИНЧИ ТҮРДӨГҮ ҮЗҮЛҮҮ ТОЧКАСЫ (функциянын берилген точкада бир жаккы пределдеринин эң болбогондо бирөөнүн чексизге умтулушу).

ӨЗҮН-ӨЗҮ КЕСҮҮ ТОЧКАСЫ (ийри сызыктын өзүнө

ТОЧКА САМОПРИКОСНОВЕНИЯ

ТОЧКА СГУЩЕНИЯ

ТОЧКА СПРЯМЛЕНИЯ КРИВОЙ

ТОЧЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО

ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК
ТОЧНАЯ ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ

ТОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ТОЧНОСТЬ МЕРЫ

ТОЧНОСТЬ ИНТЕРПОЛИАЦИОННЫХ ФОРМУЛ

ТОЧНОСТЬ ОКРУГЛЕНИЯ

ТОЧНОСТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ

ТОЧНОСТЬ ПРИБЛИЖЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ

ТРАЕКТОРИЯ

ТРАКТРИСА

өзү кесип өтө турган өзгөчө точкасы).

ӨЗҮН-ӨЗҮ ЖАНЫШУУ
ТОЧКАСЫ (ийри сызыктын өзүн-өзү жанып өтө турган точкасы).

ЧОГУЛУУ ТОЧКАСЫ,
ПРЕДЕЛДИК ТОЧКА
ИЙРИ СЫЗЫКТЫ ТҮЗӨТҮҮ ТОЧКАСЫ (анын ийрилиги нөлгө барабар болгон точкасы).

ТОЧКАЛЫК КӨПТҮК (элементтери точка болгон көптүк).

ТОЧКАЛЫК БУЛАК
ДАЛ ЖОГОРКУ ГРАНЬ (көптүктүн ар кандай x элементи үчүн x М шарты орундалса, анда М саны-көптүктүн дал жогорку грани).

НАКТА КӨРСӨТҮЛҮШ

ЧЕНДИН ТАКТЫГЫ (жүргүзүлгөн өлчөөнүн тактыгы).

ИНТЕРПОЛИАЦИЯЛЫК
ФОРМУЛААРДЫН
ТАКТЫГЫ

ТЕГЕРЕКТӨӨНҮН ТАКТЫГЫ

ЖАКЫНДАТУУНУН ТАКТЫГЫ

ЖАКЫНДАШТЫРЫП ИНТЕГРАЛДООНУН ТАКТЫГЫ

ТРАЕКТОРИЯ (м.: геометриядагы изогоналдуу же ортогоналдуу траекториялар).

ТРАКТРИСА (жалпак ийри сызыктын бир түрү. Аны радиусу a болуп, борбору берилген OX огунда жат

ТРАНЗИТИВНОСТЬ

ТРАНСВЕРСАЛЬ

ТРАНСВЕРСАЛЬНОЕ ДИФ-
ФЕРЕНЦИРОВАНИЕ
ТРАНСПОЗИЦИЯ

ТРАНСПОНИРОВАННАЯ
МАТРИЦА

ТРАНСПОРТИР

ТРАНСФИНИТНАЯ ИНДУ-
КЦИЯ

кан айланалардын түр-
күмүнүн ортогоналдуу
траекториясы катарында
дагы аныктоого болот).

ТРАНЗИТИВДҮҮЛҮК

(чондуктардын өз ара
катнашын түшүндүрөт, м.:
 $\alpha < \beta$ жана $\beta < \gamma$ болсо,
анда $\alpha < \gamma$ орундалат.
Бул барабарсыздыктар-
дын транзитивдүүлүгү).

ТРАНСВЕРСАЛЬ (үч бурч-
туктун жактарын кесип
өтүүчү ар кандай түз сы-
зык).

ТРАНСВЕРСАЛДЫК ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛДОО

ТРАНСПОЗИЦИЯ (эки
символдордун өз ара орун-
дарын алмаштыруу, м.:
 a, b, c, d, e элементтерин
транспозициялап, a, b, c
 e, d, c ны алабыз. Мында c
жана e элементтеринин
орундары алмаштырыл-
ды).

ТРАНСПОНИРЛЕНГЕН
МАТРИЦА (берилген тик
бурчтуу $A = \|a_{ik}\|$ мат-
рицанын мамычалары ме-
нен жолчолорунун орун-
дарын алмаштырып, тран-
спонирленген $B = \|b_{ik}\|$ мат-
рицасын алабыз. Мында
 $b_{ik} = a_{ki}$ болот).

ТРАНСПОРТИР (берилген
бурчтарды ченөө жана тү-
зүү үчүн колдонулуучу ку-
рал).

ТРАНСФИНИТТИК ИН-
ДУКЦИЯ (көптүктөрдүн
теориясында кезигүүчү
түшүнүк, ал математика-
лык индукциянын жалпы-
ланышы болот).

ТРАНСФИНИТНОЕ ЧИСЛО
ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ
ФУНКЦИЯ

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ
ЧИСЛО

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ КРИ-
ВЫЕ

ТРАПЕЦИЯ

ТРЕУГОЛЬНАЯ МАТРИЦА
ТРЕУГОЛЬНИК

ТРЕУГОЛЬНОЕ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЕ
ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЧИСЛА

ТРЕХВЕРШИННИК

ТРАНСФИНИТТИК САН
ТРАНСЦЕНДЕНТТИК
ФУНКЦИЯ (аргумент
жана функциялар

$\sum a_i x^m y^n = 0$ түрүндөгү алгеб-

ралык тендеме менен бай-
ланыша албаган ар кан-
дай функцияларды түшү-
нөбүз, м.: көрсөткүчтүү,
логарифмдик, тригономет-
риялык ж. б. жөнөкөй
трансценденттик функция-
лар болушат).

ТРАНСЦЕНДЕНТТИК САН
(коэффициенттери рацио-
налдык сандардан турган
алгебралык тендемелер-
дин чыгарылышы боло ал-
баган сандар, м.: π , e
ж. б. сандар).

ТРАНСЦЕНДЕНТТИК ИИ-
РИ СЫЗЫКТАР (тенде-
месин көп мүчө түрүндө
туюнтууга болбогон ийри
сызыктар).

ТРАПЕЦИЯ (эки жагы па-
раллель болгон томпок
төрт бурчтук).

ҮЧ БУРЧТУУ МАТРИЦА
ҮЧ БУРЧТУК (эки-экиден
кесилишкен үч түз сызык-
тар менен чектелген тегиз-
диктин бөлүгү. Анын үч
бурчу, үч жагы жана үч
чокусу бар).

ҮЧ БУРЧТУ ӨЗГӨРТҮП
ТҮЗҮҮ

ҮЧ БУРЧТУУ САНДАР
(натуралдык сандар, жал-
пы $\frac{n(n+1)}{2}$ түрүндө бери-

лишет. Мында $n=1, 2, \dots$).
ҮЧ ЧОКУЛУУ (бир түз сы-

ТРЕХГРАННЫЙ УГОЛ

ТРЕХЛЕПЕСТКОВАЯ РОЗА
ТРЕХЧЛЕН ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
ТРИАНГУЛЯЦИЯ

ТРИАНГУЛЯЦИОННАЯ
СЕТЬ
ТРИВИАЛЬНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ
ТРИВИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
РЯДЫ

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
УРАВНЕНИЯ

зыка жатпаган үч точка
жана алардын ар бир экөө
аркылуу өтүүчү үч түз сыз-
ыктар).

ҮЧ ГРАНДУУ БУРЧ (чек-
сиз созулган үч бурчтуу
пирамиданын чокусу ме-
нен чектелген мейкиндик-
тин бөлүгү).

ҮЧ ЖАЛБЫРАКТУУ РОЗА
ЭКИНЧИ ДАРАЖАЛУУ
ҮЧ МҮЧӨ (м.: $ax^2 + vx + c$).
ТРИАНГУЛЯЦИЯ (бетти
ар кандай ийри сызыктуу
үч бурчтуктарга бөлүү).
ТРИАНГУЛЯЦИЯЛЫК

ТОР
ТРИВИАЛДЫК ИНВОЛЮ-
ЦИЯ
ТРИВИАЛДЫК (АЙКЫН)
ЧЫГАРЫЛЫШ
ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫК
ФУНКЦИЯ (жөнөкөй
тригонометриялык функ-
цияларга синус, тангенс,
секанс ж. б. кирет).
ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫК
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫК
КАТАРЛАР (эң жөнөкөйү

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

түрүндөгү функциялык ка-
тар болот. Мында a_n, b_n
дер анык сандар, n нату-
ралдык сан).

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫК
ТЕНДЕМЕЛЕР (белгисиз
аргумент тригонометрия-
лык функциялардын ал-
дында туруп, ал функ-
цияларга карата алгебра-

ТРИГОНОМЕТРИЯ

ТРИЛИНЕЙНАЯ ФОРМА

ТРИЛЛИОН ✓

ТРИСЕКЦИЯ УГЛА

ТРИЭДР

ТРОИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ

ТРОЙНАЯ ОРТОГОНАЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА

ТРОИНОЕ ПРАВИЛО

лык көп мүчөнү түзгөн
тендеме, м.:

$$\sum_{k=0}^n b_k (\sin x)^k = 0.$$

ТРИГОНОМЕТРИЯ (үч
бурчтарды өлчөөнү триго-
нометриялык функциялар-
ды колдонуп жүргүзүүчү
математиканын бөлүгү).
ҮЧ СЫЗЫКТУУ ФОРМА
(к. ПОЛИЛИНЕЙНАЯ
ФОРМА — АНЫН АП-
РЫМ УЧУРУ).

ТРИЛЛИОН (ал 10^{12} ге ба-
рабар).

БУРЧТУН ТРИСЕКЦИЯСЫ
(бурчту барабар үч бөлүк-
кө бөлүү жөнүндөгү масе-
ле).

ТРИЭДР (бир точкадан чы-
гып, өз ара эки-экиден пер-
пендикуляр болгон бирдик
векторлор, м.: мейкиндик-
те ийри сызыктын берилген
точкасындагы триэдри-
анын жаныма векторлору,
нормалы жана бинормалы
болот).

ҮЧТҮК ТУЮНТУЛУШ (сан-
ды негизин үч болгон эсеп-
төө системасында туюн-
туш).

ҮЧТҮК ОРТОГОНАЛДЫК
СИСТЕМА (өз ара ортого-
налдуу үч координата сы-
зыктары менен түзүлгөн
координаталар системасы,
м.: сфералык координата-
лар системасы ж. б.).

ҮЧТҮК ЭРЕЖЕ (чондуктары
түз же тескери пропорция-
лык көз карандылыктар

ТРОЙНО́Й (ТРЕХКРАТ-
НЫЙ) ИНТЕГРА́Л

ТРОХОИ́ДЫ

ТУПО́Й УГО́Л

ТЭ́ТА-ФУ́НКЦИИ

УБЫВА́ЮЩАЯ АРИФМЕТИ́-
ЧЕСКАЯ ПРОГРЕ́ССИЯ

УБЫВА́ЮЩАЯ ГЕОМЕТРИ́-
ЧЕСКАЯ ПРОГРЕ́ССИЯ

УБЫВА́ЮЩАЯ МОНОТО́Н-
НАЯ ПОСЛЕ́ДОВАТЕ́ЛЬ-
НОСТЬ

УБЫВА́ЮЩАЯ ФУ́НКЦИЯ

менен байланышкан ариф-
метикалык маселелерди
чыгарууга берилген эре-
же).

У́Ч ЭСЕЛИ́К (У́Ч КА́ИТА-
ЛАНГАН) ИНТЕГРА́Л
(үч аргументтүү функция-
нын, берилген үч өлчөмдүү
областа көлөм боюнча ин-
тегралы).

ТРОХОИДАЛА́Р (циклон-
далардын түрү. Алар түз
сызык боюнча тайгалан-
бастан тегеренген айлана-
нын ичинде же сыртында
жаткан точканын траекто-
риясы катарында пайда
болот).

КЕҢ БУРЧ (тик бурчтан
чоң, жайылган бурчтан ки-
чине бурч).

ТЭ́ТА-ФУ́НКЦИЯЛА́Р (ка-
тыштары эллипсттик функ-
цияларды берүүчү бүтүн
функциялар. Атайын функ-
циялардын түрүнө кирет).

У

КЕМҮҮЧҮ АРИФМЕТИ́-
КАЛЫ́К ПРОГРЕ́ССИЯ
(айырмасы терс сан бол-
гон арифметикалык про-
грессия).

КЕМҮҮЧҮ ГЕОМЕТРИ́Я-
ЛЫ́К ПРОГРЕ́ССИЯ (бө-
лүмү $q < 1$ болгон про-
грессия).

КЕМҮҮЧҮ МОНОТО́НДУК
УДААЛАШТЫ́К берилген
 $\{a_n\}$ удаалаштыктын ар-
кандай мүчөлөрү үчүн
 $a_n > a_{n+1} + 1$ шарты орунда-
лат).

КЕМҮҮЧҮ ФУ́НКЦИЯ (бе-
рилген кесиндиде аргу-

УБЫВА́ЮЩИЙ РЯ́Д

УГЛОВА́Я МЕ́ТРИКА
УГЛОВА́Я СКО́РОСТЬ

УГЛОВА́Я ТО́ЧКА

УГЛОВО́Е УСКО́РЕНИЕ

УГЛОВО́Й КОЭ́ФФИЦИЕНТ

УГЛЫ́ Э́ПЛЕРА

менттин чоң маанисине
функциянын кичине маани-
си туура келсе, анда ал кес-
индиде функция монотон-
дук кемүүчү болот).

КЕМҮҮЧҮ КАТА́Р (улам
кийинки мүчөлөрү кичи-
рейип олтурган катар).

БУРЧТУ́К ЧЕН
БУРЧТУ́К ЫЛДАМДЫ́К
(абсолюттук чоңдугу)

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt}$$

аркылуу аныкталган век-
тордук чоңдук. Мында $\Delta \varphi$
айлануу бурчу, Δt убакыт-
тын өсүндүсү).

БУРЧТУ́К ТО́ЧКА, СЫ́НУУ
ТО́ЧКАСЫ (берилген ийри
сызыктын өзгөчө точкала-
рынын бир түрү. Ал точ-
када ийри сызыктын бир
жактуу жанымалары ар
башка болушат).

БУРЧТУ́К ЫЛДАМДА́НУУ

$$\varepsilon = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

аркылуу аныкталып, бурч-
тук ылдамдыктын өзгөрүү
ченин мүнөздөйт).

БУРЧТУ́К КОЭ́ФФИЦИЕНТ
(түз сызыктын абсцисса
огуна болгон жантайышын
мүнөздөөчү чоңдук).

ЭЙЛЕ́РДИН БУРЧТА́РЫ
(нутация, прецессия жана
айландыруу бурчтары. Тик
бурчтуу координаталар
системасын (x, y, z) экинчи
тик бурчтуу координата-
лар системасына (x', y', z')
өзгөртүп түзгөндө, эски ко-
ордината системасына ка-

УГОЛ

УГОЛ ВРАЩЕНИЯ
УГОЛ КРИВИЗНЫ
УГОЛ МЕЖДУ ВЕКТО-
РАМИ

УГОЛ МЕЖДУ ПЛОСКОС-
ТЯМИ
УГОЛ НУТАЦИИ

УГОЛ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ

УГОЛ ПОВОРОТА
УГОЛ ПРЕЦЕССИИ

УДЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

УДЛИНЕННАЯ ЦИКЛОИ-
ДА

УЗЕЛ

рата жаны координаталар
системасынын жайланыш-
кан авалын мүнөздөөчү
бурчтар).

БУРЧ (берилген точка ар-
кылуу өткөн эки шоола
менен чектелген тегиздик-
тин бөлүгү).

АЙЛАНУУ БУРЧУ
ИЙРИЛИК БУРЧУ
ВЕКТОРЛОРДУН АРА-

СЫНДАГЫ БУРЧ ($\vec{a}_1$ жа-
на $\vec{a}_2$ векторлорунун ара-
сындагы бурч φ десек,
анын чоңдугу

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a}_1, \vec{a}_2)}{|\vec{a}_1| |\vec{a}_2|}$$

аркылуу аныкталат).
ТЕГИЗДИКТЕРДИН АРА-
СЫНДАГЫ БУРЧ
НУТАЦИЯ БУРЧУ (к. УГ-
ЛЫ ЭЙЛЕРА)
ПАРАЛЛЕЛДИК БУРЧУ
(Лобачевскийдин геомет-
риясындагы негизги түшү-
нүктүн бири).

БУРУУ БУРЧУ
ПРЕЦЕССИЯ БУРЧУ (к.
УГЛЫ ЭЙЛЕРА)

САЛЫШТЫРМАЛУУ ЫК-
ТЫМАЛДЫК

УЗАРТЫЛГАН ЦИКЛОИ-
ДА (түз сызык боюнча
жылмышпай айлануучу те-
геректин сыртында жаткан
точка сызган сызык. Цик-
лойданын бир түрү).

ТҮЙҮН (өзгөчө точканын
бир түрү. Дифференциал-
дык теңдемелерин түйүн точ-
касы a болсо, a точкасына
жетиштүү жакын өткөн

УЗЛОВАЯ ТОЧКА КРИ-
ВОЙ

УЗЕЛ СЕТКИ
УКОРОЧЕННАЯ ЦИКЛОИ-
ДА

УЛИТКА ПАСКАЛЯ

УЛЬТРАГИПЕРБОЛИЧЕС-
КОЕ УРАВНЕНИЕ

УМЕНЬШАЕМОЕ

УМНОЖЕНИЕ

бардык интегралдык ийри-
лер ошол a точкасы аркы-
луу өтүшөт).

ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ТҮЙҮН
ТОЧКАСЫ (сызыктын
өзүн-өзү кесип өткөн точ-
касы).

ТОРЧОНУН ТҮЙҮНДӨРҮ
КЫСКАРТЫЛГАН ЦИК-
ЛОИДА

(түз сызык боюнча жыл-
мышпай айлануучу теге-
ректин ичинде жаткан точ-
ка сызган сызык. Циклон-
данын бир түрү).

ПАСКАЛДЫН УЛИТКАСЫ
(тегиздиктеги туюк ийри
сызык. К. КОНХОИДА
ОКРУЖНОСТИ).

УЛЬТРАГИПЕРБОЛА-
ЛЫК ТЕНДЕМЕ (экинчи
тартиптеги айрым туунду-
лар аркылуу берилген диф-
ференциалдык теңдемелерин
бир түрү:

$$\sum_{i=1}^n \eta_i \frac{\partial u}{\partial x_i^2} + \dots = 0$$

тендемеде экиден көп η_i
коэффициенттеринин ба-
гыттары ар түрдүү болот).
КЕМҮҮЧҮ (бир сандан экин-
чи санды кемиткенде, би-
ринчи санды кемүүчү деп
атайт).

КӨБӨЙТҮҮ (a жана b объ-
ектилеринин үстүнөн бел-
гилүү операция жүргүзү-
үнүн негизинде c объекти-
син алууну — көбөйтүү
операциясын жүргүзүү деп
түшүнөбүз).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛГЕБРА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЯД
УНИКОГЕРЕНТНАЯ ГРУППА
УНИКОГЕРЕНТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
УНИКУРСАЛЬНОСТЬ
УНИКУРСАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

УНИМОДАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
УНИМОДУЛЯРНАЯ МАТРИЦА

УНИМОДУЛЯРНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
УНИМОДУЛЯРНОЕ ОТображение
УНИМОДУЛЯРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

УНИВЕРСАЛДЫК АЛГЕБРА
УНИВЕРСАЛДЫК ЭСЕП-ТӨӨЧҮ МАШИНА (жа-кындаштырып сан түрүндө эсептөөчү методдорго таянып, ар түрдүү мазмундагы техникалык жана логикалык маселелерди чыгаруучу электрондук машина).

УНИВЕРСАЛДЫК МЕЙКИНДИК
УНИВЕРСАЛДЫК КАТАР
УНИКОГЕРЕНТТҮҮ ГРУППА
УНИКОГЕРЕНТҮҮ МЕЙКИНДИК
УНИКУРСАЛДУУЛУК
УНИКУРСАЛДУУ ИЙРИ СЫЗЫКТАР (тегиздикте жатып параметрдик теңдемелери параметрден рационалдык функция түрүндө берилүүгө мүмкүн болгон ийри сызыктар).

УНИМОДУЛДУК БӨЛҮНҮШ
УНИМОДУЛДУК МАТРИЦА (аныктагычы бирге ба-рабар болгон квадраттык матрица).

УНИМОДУЛДУК ЭКВИВАЛЕНТТҮҮЛҮК
УНИМОДУЛДУК ЧАГЫЛДЫРЫШ
УНИМОДУЛДУК ӨЗГӨР-ТҮП ТҮЗҮҮ (коэффици-енттеринен түзүлгөн п-тартиптеги матрицасы уни-модулдук болгон

УНИТАРНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
УНИТАРНОЕ СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
УНИТАРНОСТЬ
УНИТАРНЫЙ ИНВАРИАНТ

УНИТАРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

УНИТАРНЫЙ ОПЕРАТОР
УНИФОРМИЗАЦИЯ

УПОРЯДОЧЕННОЕ КОЛЬЦО

$$x_i' = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, i=1,2,\dots,n$$

түрүндөгү сызыктуу өзгөртүп түзүү. Бул өзгөртүп түзүү п өлчөмдүү мейкиндиктин точкасын, экинчи п өлчөмдүү мейкиндикке өзгөртүп түзөт дагы, областы көлөмүн өзгөртпөй чагылдырат).

УНИТАРДЫК ЭКВИВАЛЕНТТИК
УНИТАРДЫК МЕЙКИНДИК
УНИТАРДЫК СКАЛЯРДЫК КӨБӨЙТҮҮ
УНИТАРДУУЛУК
УНИТАРДЫК ИНВАРИАНТ

УНИТАРДЫК ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ (коэффициенттери комплекстүү сандар бол-

$$\text{гон } x_i' = \sum_{j=1}^n u_{ij} x_j, \\ i=1,2,\dots,n$$

түрүндөгү сызыктуу өзгөртүп түзүү. Өзгөртүүнүн белгисиздери үчүн

$$\sum_{i=1}^n |x_i'|^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2$$

каснети аткарылат).

УНИТАРДЫК ОПЕРАТОР
УНИФОРМИЗАЦИЯ (бир формага келтирүү).
ИРЕТТЕЛГЕН АЛКАК

УПОРЯДОЧЕННОЕ МНО-
ЖЕСТВО

УПОРЯДОЧЕННЫЙ
ИЗОМОРФИЗМ
УПРАЖНЕНИЕ

УРАВНЕНИЕ

УРАВНЕНИЕ В КОНЕЧ-
НЫХ РАЗНОСТЯХ
УРАВНЕНИЕ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ
УРАВНЕНИЕ ВЫСШИХ
ПОРЯДКОВ
УРАВНЕНИЕ КАСАТЕЛЬ-
НОЙ
УРАВНЕНИЕ КОНИЧЕ-
СКИХ СЕЧЕНИЙ
УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЕ-
ШИМОЕ
УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЫВ-
НОСТИ

УРАВНЕНИЕ СВЯЗИ

УРАВНЕНИЕ ШКАЛЫ

ИРЕТТЕЛГЕН КӨПТҮК
(белгилүү бир жол менен
бардык элементтеринин ке-
зектелиши тартипке келти-
рилген көптүк, м.: сандар-
дын же функциялардын
удаалаштыгы ж. б.).

ИРЕТТЕЛГЕН ИЗОМОР-
ФИЗМ

КӨНҮГҮҮ (тигил же бул ма-
тематикалык операциялар-
ды жүргүзүүнү тереңирээк
үйрөнүү максатында бе-
рилүүчү мисалдар).

ТЕНДЕМЕ (аналитикалык
туюнтмалардын барабар-
дыгы. Барабардыкты ка-
наатандырган аргумент-
тин маанилери тендеменин
чыгарылышы болот).

ЧЕКТҮҮ АЙЫРМАЛУУ
ТЕНДЕМЕ

АЙРЫМ ТУУНДУЛУУ
ТЕНДЕМЕ

ЖОГОРКУ ТАРТИПТЕГИ
ТЕНДЕМЕ
ЖАНЫМАНЫН ТЕНДЕ-
МЕСИ

КОНУСТУК КЕСИЛИШ-
ТЕРДИН ТЕНДЕМЕСИ
ЧЕЧИЛБЕС ТЕНДЕМЕ

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗДҮКТҮН
ТЕНДЕМЕСИ (мейкин-
дикте үзгүлтүксүз тараган
тигил же бул физикалык
чондуктардын сакталуу
законун туюнтуучу тенде-
ме).

БАЙЛАНЫШТЫРУУЧУ
ТЕНДЕМЕ

ШКАЛА ТЕНДЕМЕСИ
(функционалдык көз ка-
рандылыкты пайдаланып,

УРАВНЕНИЕ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

УРАВНЕНИЯ СЕТОЧНЫЕ

УРАВНЕНИЯ СМЕШАННО-
ГО ТИПА
УРОВЕНЬ ДОСТОВЕРНО-
СТИ
УРОВНЯ ПОВЕРХНОСТИ
УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА

УСЕЧЕННАЯ ПРИЗМА

УСЕЧЕННЫЙ КОНУС

УСЛОВИЕ

функциянын графигин тү-
зөт дагы, анын таблица-
сынан түзүлгөн шкаланы
практикалык эсептөөлөр-
дү жүргүзүүгө колдону-
шат, м.: логарифмдик
функциянын шкаласынан
түзүлгөн эсептөөчү курал-
эсеп сызгычын берет).

МАТЕМАТИКАЛЫК ФИ-
ЗИКАНЫН ТЕНДЕМЕ-
ЛЕРИ (кандайдыр бир
физикалык закондун мате-
матикалык тендеме аркы-
луу туюнтулушу).

ТОРЧОЛУУ ТЕНДЕМЕ-
ЛЕР (дифференциалдык
тендемелердин чыгары-
лыштарын торчолор мето-
ду менен издегенде, бе-
рилген тендемелерди чек-
түү айырмалардын торчо-
лордун үстүндөгү маани-
леринин тендемелери ар-
кылуу туюнтушат).

АРАЛАШ ТИПТЕГИ ТЕН-
ДЕМЕЛЕР
ЫРАСТЫК ДЕНГЭЭЛИ

ДЕНГЭЭЛ БЕТ
КЕСИЛГЕН ПИРАМИДА
(кандайдыр бир тегиздик
менен кесилген пирами-
да).

КЕСИЛГЕН ПРИЗМА (не-
гизине параллель эмес те-
гиздик менен кесилген
призма).

КЕСИЛГЕН КОНУС (не-
гизине параллель тегиздик
менен кесилет).

ШАРТ (м.: кандайдыр бир
теореманын аткарылыш

УСЛО'ВИЕ ЗАМКНУТОСТИ

УСЛО'ВИЕ ИМПЛЕКАЦИИ УСЛО'ВИЕ ИНТЕГРИРУЕ- МОСТИ

УСЛО'ВИЕ ЛИНЕЙНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

УСЛО'ВИЕ ОРТОГОНАЛЬ- НОСТИ

үчүн керектүү болгон шарт).

ТУЮКТУК ШАРТЫ (эгерде $[a, b]$ да $f(x)$ квадраты боюнча интегралданса, C_n анын каралган кесиндиде $\{f_n(x)\}$ функциялары боюнча Фурьелик катарынын коэффициенттери де-

$$\text{сек, } \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n C_n^2 = \int_a^b x^2(x) dx$$

шартынын орундалышы туюктук шарты делет).

ИМПЛЕКАЦИЯ ШАРТЫ
ИНТЕГРАЛДАНУУ ШАР-
ТЫ (берилген $[a, b]$ да $f(x)$ тин интегралданышы үчүн, анын үзгүлтүксүз болушу же чектелиши жетиштүү).

СЫЗЫКТУУ КӨЗ КАРАН-
ДЫ БОЛБОО ШАРТЫ,
(м.: берилген кесиндиде $f_1, f_2, \dots, f_n$ функциялар системасынын сызыктуу көз каранды болбосу үчүн

$$\sum_{m=1}^n K_m f_m(x) = 0$$

шарты бардык $K_m = 0$ болгондо гана орундалышы керек).

ОРТОГОНАЛДУУЛУК
ШАРТЫ (берилген $[a, b]$ да $\{f_n(x)\}$ системасы ортогоналдуу болушу үчүн

УСЛО'ВИЕ ПАРАЛЛЕЛЬ- НОСТИ

УСЛО'ВИЕ ПЕРПЕНДИКУ- ЛЯРНОСТИ

УСЛО'ВИЕ ТРАНСВЕР- САЛЬНОСТИ

УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТ- НОСТЬ

УСЛОВНАЯ ДИСПЕРЦИЯ УСЛОВНАЯ ИНФОРМА-

ЦИЯ УСЛОВНАЯ УСТОЙЧИ-

ВОСТЬ УСЛОВНО СХОДЯЩИЙСЯ РЯД

УСЛОВНОЕ МАТЕМАТИ- ЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ

УСЛОВНОЕ РАСПРЕДЕ- ЛЕНИЕ

УСЛОВНО СХОДЯЩАЯ- СЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-

НОСТЬ УСЛОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

$$\int_a^b f_n(x) f_m(x) dx = 0, m \neq n$$

шарты орундалышы керек).

ПАРАЛЛЕЛДИК ШАРТЫ

(м.: $A_1x = B_1y + C_1z$ $D=0$ жана $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ тегиздиктери параллель болуш үчүн

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = 1, \text{ перпендику-}$$

ляр болушу үчүн $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ шарты орундалат).

ПЕРПЕНДИКУЛЯРДЫК ШАРТЫ К. УСЛОВИЕ

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ

ТРАНСВЕРСАЛДЫК ШАР- ТЫ

ШАРТТУУ ЫКТЫМАЛ- ДЫК

ШАРТТУУ ДИСПЕРЦИЯ ШАРТТУУ ИНФОРМАЦИЯ

ШАРТТУУ ТУРУКТУУЛУК

ШАРТТУУ ЖЫГНАЛУУ- ЧУ КАТАР (берилген ка-

тардын өзү жыйналуучу болуп, анын абсолюттук чоңдугунан түзүлгөн ка-

тар жыйналбоочу болот).

ШАРТТУУ МАТЕМАТИКА- ЛЫК КҮТҮШ

ШАРТТУУ БӨЛҮНҮШ

ШАРТТУУ ЖЫГНАЛУУЧУ УДААЛАШТЫК

ШАРТТУУ ТЕНДЕМЕЛЕР

(кандайдыр бир белгисиз f_i функцияларынын маанилери $\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ дер опыт аркылуу аныкталса, андагы $x_1, x_2, \dots, x_n$ белгисиздерди аныктоо үчүн шарттуу деп аталган $\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_i = 0$,

$$i = 1, 2, \dots, m$$

тендемелеринин системасын чыгарышат).

ШАРТТУУ ЭКСТРЕМУМ (шарттуу максимум же минимум).

УБАКЫТТАН КӨЗ КАРАНДЫ БОЛБОГОН ПРОЦЕСС

ТУРУКТУУ ТОЧКА
ТУРУКТУУ БӨЛҮНҮШ

ТУРАКТУУ ЖАНА ТУРУКСУЗ ЧЫГАРЫЛЫШ

$$\left(\frac{dy_i}{dt} = \tau_i(t, y_1, y_2, \dots, y_n), \right. \\ \left. i = 1, 2, \dots, n \right)$$

системасы үчүн $y_i(t_0) = y_{i0}$ баштапкы шарттары берилсин жана берилген системанын чыгарылышы $\varphi_i(t)$ дейли. Эгерде каалагандай кичине $\varepsilon > 0$ үчүн, жетиштүү кичине $\delta(\varepsilon) > 0$ табылып, системанын ар кандай чыгарылышы $y_i(t)$ үчүн баштапкы шарттар $|y_i(t_0) - \varphi_i(t_0)| < \delta(\varepsilon)$ барабарсыздыктарды канаттандырганда $t \geq t_0$ ар кандай маанилеринде $|y_i(t) - \varphi_i(t)| < \varepsilon$ барабарсыздыктары орун-

УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ

УСТАНОВИВШИЙСЯ ПРОЦЕСС

УСТОЙЧИВАЯ ТОЧКА
УСТОЙЧИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ И НЕУСТОЙЧИВОЕ РЕШЕНИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ ПО ЛЯПУНОВУ

УСТРАНИМАЯ ОСОБАЯ ТОЧКА

ФАЗА

далса, анда системанын $y_i(t)$ чыгарылыштары Ляпунов боюнча туруктуу делет. Айтылган шарттарда $|y_i(t) - \varphi_i(t)| < \varepsilon$ барабарсыздыктары аткарылбаса, чыгарылыш туруксуз болот. Ал эми $y(t)$ үчүн берилген шарттардан башка

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y_i(t) - \varphi_i(t)| = 0$$

орундалса, анда ал чыгарылыш асимптоталык туруктуу делет).

ЛЯПУНОВ БОЮНЧА ТУРУКТУУЛУК К. УСТОЙЧИВОЕ И НЕУСТОЙЧИВОЕ РЕШЕНИЕ

ЖОЮЛА АЛУУЧУ ӨЗГӨЧӨ ТОЧКА ($f(z)$ функция бир эле a точкасынан башка бардык точкларда аныкталып, аналитикалык болсо, $f(a)$ аныкталбаса же $f(a) \neq \lim_{z \rightarrow a} f(z)$ болсо, анда $f(a)$ маанисин $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ мааниси менен алмаштырсак, анда функцияны $z=a$ точкасында дагы аналитикалык функцияга айландырган болобуз. Ал эми a өзгөчө точкасы жоюлган болот).

Ф

ФАЗА (м.: гармоникалык термелүү кыймылы $x = A \sin(\omega t + \varphi_0)$ түрүндө туюнтулат. Аргумент $\omega t + \varphi_0$ фаза делет, φ_0 баштапкы фаза болот).

ФА'ЗОВОЕ ПРОСТРАН-
СТВО
ФА'КТОР-ГРУППА

ФАКТОРИА'Л

ФАКТОРИА'ЛЬНЫЙ МО-
МЕНТ
ФАКТОРИА'ЛЬНЫЙ СЕМИ-
ВАРИА'НТ
ФАКТОРИЗА'ЦИЯ

ФИГУРА

ФИГУРА ЭКВИВАЛЕ'НТ-
НАЯ
ФИГУРНАЯ СКО'БКА

ФИГУРНЫЕ ЧИСЛА

ФОКА'ЛЬНАЯ ТОЧКА

ФОКА'ЛЬНОЕ СВО'ЙСТВО
ЭЛЛИПСА

ФАЗАЛЫК МЕЙКИНДИК

ФАКТОР-ГРУППА (эле-
менттери башка группа-
нын элементтеринин кан-
дайдыр бир тобунан тур-
ган группа).

ФАКТОРИАЛ (алсак, $n!$
факториал бирден n ге че-
йинки бардык натуралдык
сандардын көбөйтүндүсү).

ФАКТОРИАЛДЫК МО-
МЕНТ

ФАКТОРИАЛДЫК СЕМИ-
ВАРИАНТ

ФАКТОРИЗАЦИЯ ЛОО
(жөнөкөй көбөйтүүчүлөр-
гө ажыратуу).

ФИГУРА (геометриядагы
точкалардын ар түрдүү
көптүгүнө колдонулуучу
термин).

ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ ФИГУ-
РА

ФИГУРАЛЫК КАШАА (ма-
тематикалык белги, аны
{ } аркылуу туюнтат).

ФИГУРАЛЫК САНДАР
 $(n + (k - 2) \frac{n(n-1)}{2})$ түрүндө-

гү сандар. Мында n жана
 k лар натуралдык сандар.
 $k = 3, 4$ болгондо теңдеш үч
бурчтуу жана квадраттык
сандарды алабыз).

ФОКУСТУК ТОЧКА, ФО-
КУС

ЭЛЛИПСТИН ФОКУСТУК
КАСИЕТИ (фокус деп
аталган эки точкага че-
йинки аралыктардын сум-
масы турактуу сан болгон
точкалардын тегиздиктеги

ФОКА'ЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

ФОКА'ЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР
ГИПЕРБОЛЫ

ФОКУС

ФОКУС СОПРЯЖЕ'ННЫЙ
ФО'РМА БИЛИНЕ'ЙНАЯ
ФО'РМА ГЕОМЕТРИ'ЧЕ-
СКАЯ

ФО'РМА НЕОТРИЦА'ТЕЛЬ-
НАЯ

ФО'РМА ПОЛОЖИ'ТЕЛЬНО
ОПРЕДЕЛЕ'ННАЯ

ФО'РМА СМЕ'ШАННАЯ

ФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА

ФОРМА'ЛЬНОЕ ДОКАЗА'-
ТЕЛЬСТВО

ФОРМА'ЛЬНОЕ РЕШЕ'НИЕ

ФОРМУЛА

ФОРМУЛА ГРИ'НА

геометриялык орду эллипс
деп аталат, анын ушул ка-
сиети фокустук касиет бо-
лот).

ФОКУСТУК ИЙРИ СЫ-
ЗЫКТАР (аныктоосу фо-
кустук касиетке таянып,
берилген ийри сы-
зыктар, м.: эллипс, гипер-
бола жана параболалар).

ГИПЕРБОЛАНЫН ФО-
КАЛДЫК ПАРАМЕТРИ
(гиперболаанын фокусунан
кичине огуна параллель
жүргүзүүдөн алынган хор-
данын жарымы).

ФОКУС (дифференциалдык
теңдеменин өзгөчө точка-
сы же экинчи тартиптеги
ийри сызыктардын маани-
лүү точкалары).

ТУТУМДАШ ФОКУС
КОШ СЫЗЫКТУУ ФОРМА
ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФОРМА
(геометриялык фигуранын
сырткы көрүнүшү).

ТЕРС ЭМЕС ФОРМА

ОҢ АНЫКТАЛГАН ФОР-
МА

АРАЛАШ ФОРМА

ФОРМАЛДУУ ГРУППА

ФОРМАЛДУУ ДАЛИЛ-
ДӨӨ

ФОРМАЛДУУ ЧЫГАРЫ-
ЛЫШ

ФОРМУЛА (кандайдыр бир
мазмундагы математика-
лык белгилердин комбина-
циясы).

ГРИНДИН ФОРМУЛАСЫ
(бет боюнча алынган эки
иреттик интеграл менен
беттин контуру-туюк ийри

ФОРМУЛА ПАРАБОЛЫ

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ФОРМУЛА ПРИВЕДЕНИЯ
ФОРМУЛА ТРАПЕЦИИ

ФОРМУЛИРОВКА
ФОРМЫ

ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ
ФРОНТАЛЬНЫЙ СЛЕД
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

сызык боюнча алынган
интегралдардын байланы-
шын берүүчү формула).
ПАРАБОЛА, СИМПСОН-
ДУН ФОРМУЛАСЫ
(аныкталган интегралдын
жакындатылган маанисин
эсептөөдө колдонулуучу
формула).

ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ ФОР-
МУЛАСЫ
КЕЛТИРҮҮ ФОРМУЛАСЫ
ТРАПЕЦИЯЛАР ФОРМУ-
ЛАСЫ (аныкталган ин-
тегралды жакындашты-
рып эсептөө формуласы).

$$\text{Ал } \int_a^b f(x)dx \approx \\ \approx \frac{b-a}{n} \left(\frac{f_0+f_n}{2} + f_1 + \dots + f_{n-1} \right)$$

түрүндө берилет. Мында

$$f_k = f(a + kh), \quad h = \frac{b-a}{n};$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

ФОРМУЛИРОВКАЛОО
ФОРМУЛАР (x, y, ..., w өзгө-
рүлмө чоңдуктарына са-
лыштырмалуу ар бир ко-
шулуучусу бирдей дара-
жада же $x^\alpha y^\beta \dots w^\gamma$,

$$\alpha + \beta + \dots + \gamma = n$$

түрүндө турган алгебра-
лык көп мүчөлөр).

ФРОНТАЛДЫК ПРОЕК-
ЦИЯ
ФРОНТАЛДЫК ИЗ
ФУНДАМЕНТАЛДЫК

ГРУППА
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
СИСТЕМА РЕШЕНИИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ФУНКТОР
ФУНКТОР КОВАРИАНТ-
НЫЙ
ФУНКТОР ОДНОГО ПЕ-
РЕМЕННОГО
ФУНКТОР СЛОЖНЫЙ
ФУНКЦИИ МНОЖЕСТВ

ФУНКЦИОНАЛ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗА-
ВИСИМОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАТ-
РИЦА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ГРУППА
ЧЫГАРЫЛЫШТАРДЫН
ФУНДАМЕНТАЛДЫК
СИСТЕМАСЫ (диффе-
ренциалдык тендеменин
сызыктуу көз каранды
эмес бардык айрым чыга-
рылыштарынын система-
сы).

ФУНДАМЕНТАЛДЫК
АНЫКТАГЫЧ (пределге
ээ болуучу аныктагычтар-
дын удаалаштыгы).

ФУНКТОР
КОВАРИАНТТУУ ФУНК-
ТОР
БИР ӨЗГӨРМӨЛҮҮ ФУНК-
ТОР

ТАТААЛ ФУНКТОР
КӨПТҮКТӨРДҮН ФУНК-
ЦИЯЛАРЫ (кандайдыр
бир класстын көптүктөрү
менен экинчи бир сан чоң-
дугунун арасындагы туура
келүүчүлүктү берүүчү
функциялар).

ФУНКЦИОНАЛ (вариация-
лык эсептөөлөрдө бир же
бир нече функциялардан
көз каранды болгон өзгө-
рүүчү чоңдукту, ал эми
функциялык анализде сы-
зыктуу мейкиндикте анык-
талган сан функциясын
түшүнүшөт).

ФУНКЦИЯЛЫК КӨЗ КА-
РАНДЫЛЫК
ФУНКЦИЯЛЫК МАТРИ-
ЦА (элементтери функция-
лар болгон матрицалар).
ФУНКЦИЯЛАРДЫН УДАА-
ЛАШТЫГЫ (элементтери
берилген областагы функ-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДНАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ФОРМА
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ФОРМУЛА
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШКА-
ЛА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УРАВНЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ

циялардын удаалаштыгы-
нан түзүлөт).

ФУНКЦИОНАЛДЫК
ТУУНДУ
ФУНКЦИОНАЛДЫК
ФОРМА
ФУНКЦИОНАЛДЫК
ФОРМУЛА

ФУНКЦИЯЛЫК ШКАЛА
(x жана $y=f(x)$ көз ка-
рандылыгынан түзүлгөн
кабатталган шкала. Мын-
да y — бир калыпта шка-
ла катарында аныкталат,
м.: номографиядагы шка-
лалар).

ФУНКЦИЯЛЫК МЕЙ-
КИНДИК (белгилүү жол
менен аралыктары же
жакындыктары жөнүндө-
гү түшүнүктөрү аныктал-
ган кандайдыр бир облас-
тагы функциялардын жы-
йындысы, м.: $[a, b]$ да ара-
лыктары

$$\rho = \max_{a \leq x \leq b} |f_i(x) - f_j(x)|$$

аркылуу аныкталган бар-
дык үзгүлтүксүз $f_i(x)$
жана $f_j(x)$ функциялары-
нын көптүгү).

ФУНКЦИЯЛЫК ТЕНДЕ-
МЕ (белгисиздери функ-
лар болгон ар кандай тен-
демелер, м.: дифферен-
циалдык, интегралдык
ж. б. теңдемелер).

ФУНКЦИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШ

ФУНКЦИЯЛЫК ОПЕРА-
ТОРЛОР
ФУНКЦИЯЛЫК АНАЛИЗ
(классикалык анализдин

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ВЕКТОР
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КВАНТОР
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
РЯД

ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ ВПОЛНЕ'
ОПРЕДЕЛЕННАЯ
ФУНКЦИЯ-ВЫСКАЗЫ-
ВАНИЯ

ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИ'-
ТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕН-
НОГО

ФУНКЦИЯ КОМПЛЕКС-
НОГО ПЕРЕМЕННОГО

ФУНКЦИЯ МНОГИХ ПЕ-
РЕМЕННЫХ

жоболорун жалпылоонун
негизинде пайда болгон
математиканын бөлүгү).
ФУНКЦИЯЛЫК ВЕКТОР

ФУНКЦИЯЛЫК КВАНТОР

ФУНКЦИЯЛЫК АНЫКТА-
ГЫЧ (элементтери функ-
циялардан турган аныкта-
гычтар).

ФУНКЦИЯЛЫК КАТАР
(мүчөлөрү функциядан
турган катарлар).

ФУНКЦИЯ (өзгөрмөлүү
чондуктардын байланы-
шын мүнөздөөчү фунда-
менталдык түшүнүк. Эгер-
де өзгөрмөлүү чондук x
тин X деги каралган маа-
нилерине, өзгөрмөлүү y
тин толук белгилүү закон
боюнча Y деги бир же бир
нече маанилери туура кел-
се, анда y өзгөрүүчүсү x
тен функция делет. Аны
 $y=f(x)$ түрүндө туюнтат).

ТОЛУК АНЫКТАЛГАН
ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ-АЙТУУ (ПРЕ-
ДИКАТ)

АНЫК АРГУМЕНТТЕН
ФУНКЦИЯ (аргументте-
ри анык сандан көптүгүн-
дө аныкталган функция).

КОМПЛЕКСТИК ӨЗГӨ-
РҮҮЧҮДӨН ФУНКЦИЯ
(аныкталуу областы комп-
лекстүү чондуктардын
көптүгүндө берилген функ-
циялар).

КӨП ӨЗГӨРҮЛМӨЛӨР-
ДӨН ФУНКЦИЯ (аргу-
менттери экиден көп бол-

ФУНКЦИЯ ОТ МАТРИЦ

ФУНКЦИЯ ОТ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ОШИ'БОК

ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ФУНКЦИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ
ФУНКЦИЯ ТОЧКИ

ФУНКЦИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ

ФУРЬЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ФУРЬЕ МЕТОД
ФУРЬЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

гон анык же комплекстүү сандардын көптүгүндө берилген функциялар).

МАТРИЦАЛАРДАН ТҮЗҮЛГӨН ФУНКЦИЯ (аргументи матрица болгон функция).

ФУНКЦИЯДАН ФУНКЦИЯ, ТАТААЛ ФУНКЦИЯ

КАТАРЛАРДЫН ФУНКЦИЯСЫ

ТЫГЫЗДЫКТЫН ФУНКЦИЯСЫ

БӨЛҮНҮШТӨР ФУНКЦИЯСЫ (эгерде ζ кокустук, x ар кандай анык чоңдуктар десек, анда ζ кокустук чоңдугунун маанилери x тен кичине болушунун ыктымалдыгы ζ чоңдугунун б. ф. болот).

ӨЗГӨРҮҮСҮ ЧЕКТЕЛГЕН ФУНКЦИЯ

ТОЧКАНЫН ФУНКЦИЯСЫ

ЭЛЛИПСТИК ФУНКЦИЯ

ФУРЬЕНИН КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ (функциянын тригонометриялык катарларынын коэффиценттери).

ФУРЬЕНИН МЕТОДУ

ФУРЬЕНИН ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮСҮ ($f(x)$ менен

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-izu} du$$

формуласы аркылуу байланыштырылган $F(z)$ функциясы).

ФУРЬЕ РЯД

ХАРАКТЕР ГРУППЫ

ХАРАКТЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРЫ (В МАТЕМАТИКЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ФУРЬЕНИН КАТАРЫ

Х

ГРУППАНЫН МҮНӨЗҮ

$(x(a \cdot b) = x(a) \cdot x(b))$ жана $|x(a)| \equiv 1$ касиеттерин орундаткан x функциясы. Мында a жана b лар коммутативдик G группанын элементтери).

ТУЮНТУУНУН МҮНӨЗҮ

МАТЕМАТИКАДАГЫ МҮНӨЗДӨР (сандардын теориясында жана группалардын теориясында колдонулуучу атайын функциялар).

ХАРАКТЕРИСТИКА, МҮНӨЗДӨМӨ (ондук логарифманын бүтүн бөлүгү).

ТАЛААНЫН МҮНӨЗДӨМӨСҮ

БӨЛҮНҮШ МҮНӨЗДӨМӨСҮ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕЛЕРДИН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ (айрым туундулар аркылуу берилген дифференциалдык тендемени мүнөздөөчү тендеме, м.: $Pu'_x + Qu'_y = R$ дифференциалдык тендемени мүнөздөөчү тендеме

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R} \text{ система болот.}$$

Мында $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ тер берилген функциялар).

МҮНӨЗДӨӨЧҮ МАТРИЦА

МҮНӨЗДӨӨЧҮ БЕТ (көп аргументтүү функциянын

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ
ЧИСЛА

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ
МНОГОЧЛЕН
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ
УРАВНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ
УРАВНЕНИЕ МАТРИЦЫ

ХЕВИСАИДА ФУНКЦИЯ
ХОРДА

ХОРДА ГЛАВНАЯ
ХРИСТОФФЕЛЯ СИМВОЛ

ХРИСТОФФЕЛЯ УРАВНЕ-
НИЕ

мүнөздөөчү тендемесинин
чыгарылышы түзгөн бет).
МҮНӨЗДӨӨЧҮ САНДАР
(«өздүк маанилери» менен
бир маанидеги түшүнүк).
МҮНӨЗДӨӨЧҮ КӨП МҮЧӨ

МҮНӨЗДӨӨЧҮ АНЫКТА-
ГЫЧ
МҮНӨЗДӨӨЧҮ ТЕНДЕМЕ
к. ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ-
НЫХ УРАВНЕНИЙ
МАТРИЦАНЫН МҮНӨЗ-
ДӨӨЧҮ ТЕНДЕМЕСИ
(матрицанын диагоналдык
элементтеринен турактуу
санда кемиткенде пайда
болгон, ошол эле өлчөмдө-
гү аныктагычты нөлгө ба-
рабарлангандан түзүлгөн
алгебралык тендеме).

ХЕВИСАИД ФУНКЦИЯСЫ
ХОРДА (ийри сызыктын ар
кандай эки точкасын түз
сызык менен бириктирген-
ден пайда болгон кесинди).

БАШКЫ ХОРДА
ХРИСТОФФЕЛДИН СИМ-
ВОЛУ
ХРИСТОФФЕЛДИН ТЕН-
ДЕМЕСИ

Ц

ЦЕЛАЯ АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ.

АЛГЕБРАЛЫК БҮТҮН
ФУНКЦИЯ (алгебралык

$$\sum_{k=0}^n p_k y^{n-k}(x) = 0 \text{ тенде-}$$

мени канааттандырган
у(х) функция).

ЦЕЛАЯ РАЦИОНАЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ

ЦЕЛАЯ ФУНКЦИЯ

ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ

ЦЕЛОЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ
ЧИСЛО
ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ ФУНК-
ЦИЯ

ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ АРГУ-
МЕНТ
ЦЕЛЫЙ
ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР

ЦЕНТР АЛГЕБРЫ
ЦЕНТР ГОМОЛОГИИ
ЦЕНТР ГОМОТЕТИИ
ЦЕНТР ГРУППЫ

РАЦИОНАЛДЫК БҮТҮН
ФУНКЦИЯ (алгебралык
көп мүчө түрүндөгү функ-

$$\text{ция } f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^{n-k} \text{ Мын-}$$

да a_k турактуу сандар).
БҮТҮН ФУНКЦИЯ (бүт
комплексүү тегиздикте
аналитикалык болгон, ком-
плексүү аргументтүү
функция, м.: $\sin z, e^z$
ж. б.).

БҮТҮН БӨЛҮК (анык сан х
тен ашпаган бүтүн сан. Ал
 $E(x)$ деп белгиленет, м.:
 $E(\sqrt{8}) = 2, E(6,5) = 6$
ж. б.).

АЛГЕБРАЛЫК БҮТҮН САН

БҮТҮН САНДУУ ФУНК-
ЦИЯ (аныкталуу областы
бүтүн сандардын көптүгүн
түзгөн функция, м.: $f(n) =$
 $= nl, f(n) = \frac{1}{2n}$ ж. б.).

БҮТҮН САНДУУ АРГУ-
МЕНТ

БҮТҮН
ОБЛАСТТЫН БҮТҮНДҮГҮ
БОРБОР (дифференциалдык
тендемесинин өзгөчө точка-
сынын бир түрү же геомет-
риялык фигуранын борбо-
ру).

АЛГЕБРАНЫН БОРБОРУ
ГОМОЛОГИЯ БОРБОРУ
ГОМОТЕТИЯ БОРБОРУ
ГРУППАНЫН БОРБОРУ
(группанын башка бар-
дык элементтери менен
орун алмаштыруучулук
 $gx = gx$ касиеттерин орун-

ЦЕНТР КОЛЛИНАЦИИ
ЦЕНТР КРИВИЗНЫ

ЦЕНТР КРИВОГО ВТОРОГО
ПОРЯДКА

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦЕНТР СИММЕТРИИ
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОМОЛО-
ГИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛИ-
НАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НОР-
МАЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА
ЦЕНТРАЛЬНО-АФФИН-
НОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТО-
МОРФИЗМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗОМОР-
ФИЗМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЧОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛ

ЦЕНТРОАФФИННОЕ ПРО-

даткан x элементтеринин
көптүгү, g —группанын ар
кандай элементтери).

КОЛЛИНАЦИЯ БОРБОРУ
ИЙРИЛИКТИН БОРБОРУ
(ийри сызыктын берилген
точкадагы ийриликти теге-
регинин борбору).

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ
ИЙРИ СЫЗЫКТИН
БОРБОРУ (м.: экинчи
тартиптеги ийри сызык
болгон эллипстин борбо-
ру ж. б.).

ПЕРСПЕКТИВА БОРБОРУ
СИММЕТРИЯ БОРБОРУ
ООРДУК БОРБОРУ (гео-
метриялык фигуранын
маанилүү точкасы).

БОРБОРДУК ГОМОЛО-
ГИЯ

БОРБОРДУК КОЛЛИНА-
ЦИЯ

БОРБОРДУК НОРМАЛЬ

БОРБОРДУК ОК
БОРБОРДУК БЕТ (м.: эл-
липсоид, сфера ж. б. бор-
борго ээ болгон беттер).

БОРБОРДУК ТОЧКА
БОРБОРДУК АФФИНДИК
ӨЗГӨРТҮҮ

БОРБОРДУК АВТОМОР-
ФИЗМ

БОРБОРДУК ИДЕАЛ
БОРБОРДУК ИЗОМОР-
ФИЗМ (изоморфдуулук-
тун бир түрү).

БОРБОРДУК БОО
БОРБОРДУК БУРЧ (кан-
дайдыр бир айлананын
радиустары аркылуу тү-
зүлгөн бурч).

БОРБОРДУК АФФИНДИК

СТРА'НСТВО
ЦЕПНА'Я ДРОБЬ

ЦЕПНА'Я ЛИ'НИЯ

ЦЕПНО'Е ПРА'ВИЛО

ЦЕПО'ЧКА ВЕ'КТОРОВ
ЦЕПЬ МНО'ЖЕСТВ
ЦИКЛ

ЦИКЛ ПО МО'ДУЛЮ
ЦИКЛИ'ДЫ ДЮПО'НА

ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ АЛГЕБРА
ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ ГРУППА

ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ КРИ'ВАЯ
ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ МАТРИ-
ЦА

ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ ПОД-
СТАНО'ВКА

ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ ПО-
СТОЯ'ННАЯ

ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ ПРОЕ'К-
ЦИЯ

ЦИКЛИ'ЧЕСКАЯ СИММЕТ-
РИЯ

МЕЙКИНДИК
УЗДУКСУЗ БӨЛЧӨК, УЗ-
ГУЛТУКСУЗ БӨЛЧӨК
УЗДУКСУЗ СЫЗЫК, ГИ-
ПЕРБОЛАЛЫК КОСИ-
НУСТУН ГРАФИГИ
УЗДУКСУЗ ЭРЕЖЕ (ариф-
метикада ченөөнүн бир
бирдигинен экинчи бирди-
гине өтүүдө колдонулуучу
эреже).

ВЕКТОРЛОР ТИЗМЕГИ
КӨПТҮКТӨР ТИЗМЕГИ
ЦИКЛ (туюк ийри сызык-
тын жалпыланышы бол-
гон топологиядагы түшү-
нүк, м.: үч өлчөмдүү мей-
киндиктеги жөнөкөй
цикл — сфера болот).

МОДУЛ БОЮНЧА ЦИКЛ
ДЮПОН ЦИКЛИДАЛАРЫ
(ийриликти сызыктарынын
эки түркүмү тең айлана-
лардан турган, төртүнчү
тартиптеги бет).

ЦИКЛДИК АЛГЕБРА
ЦИКЛДИК ГРУППА (бар-
дык элементтери группа-
нын элементтеринин би-
рөөнүн даражасы болгон
группа, м.: бирдин n -та-
мырларынын тобу чектүү
циклдик группаны түзөт).

ЦИКЛДИК ИЙРИ СЫЗЫК
ЦИКЛДИК МАТРИЦА

ЦИКЛДИК (АЙЛАНМА)
ОРДУНА КОЮУ
ЦИКЛДИК ТУРАКТУУ

ЦИКЛДИК ПРОЕКЦИЯ

ЦИКЛДИК СИММЕТРИЯ

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
ЦИКЛИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ

ЦИКЛИЧЕСКИЙ БАЗИС
ЦИКЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
ЦИКЛИЧЕСКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ

ЦИКЛИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ЯДРО
ЦИКЛОИДА

ЦИЛИНДР

ЦИЛИНДР КРУГОВОЙ

ЦИЛИНДР ПРЯМОЙ

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВОЛНА

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

ЦИКЛДИК ЖЫШТЫК
(гармоникалык термелүү-
 $\text{дегү } x = A \sin(\omega t + \varphi_0)$,
чондук ω —циклдик жыш-
тык).

ЦИКЛДИК ЧЫНЖЫР
ЦИКЛДИК АЛГОРИТМ

ЦИКЛДИК БАЗИС
ЦИКЛДИК МОДУЛ
ЦИКЛДИК АНЫКТАГЫЧ

ЦИКЛДИК МЕЙКИНДИК

ЦИКЛДИК КЕЧИТҮҮ

ЦИКЛДИК ТЕНДЕМЕ

ЦИКЛДИК ЯДРО
ЦИКЛОИДА (түз сызык
боюнча жылышпай тегере-
нүүчү айлананын точкасы
сызган жалпак ийри сы-
зык).

ЦИЛИНДР (багыттоочусу
туюк болуп, цилиндрдик
бет жана негиздери деп
аталган эки тегиздик ме-
нен чектелген нерсе).

ТЕГЕРЕК ЦИЛИНДР (ба-
гыттоочусу айлана бол-
гон цилиндр).

ТИК ЦИЛИНДР (түзүүчү-
су негизинин тегиздигине
перпендикуляр болгон ци-
линдр).

ЦИЛИНДРДИК ТОЛКУН

ЦИЛИНДРДИК БЕТ (түз
сызыктын берилген ба-
гытка параллель багытта
ийри сызык боюнча жы-
лышынан түзүлгөн бет).

ЦИЛИНДРДИК ФУНК.

ФУНКЦИЯ

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
КООРДИНАТЫ

ЦИЛИНДРОИД

ЦИРКУЛЬ

ЦИРКУЛЯЦИЯ

ЦИССОИДА

ЦИЯ (математикалык фи-
зикада көп колдонулуучу
трансценденттик функ-
ция).

ЦИЛИНДРДИК ВЕКТОР-
ДУК ТАЛАА (цилиндрдик
координата системасында,
бир эле координатадан
көз каранды болгон
 $\vec{a} = a(r)\vec{e}$ вектордук та-
лаа).

ЦИЛИНДРДИК КООРДИ-
НАТАЛАР (ийри сызык-
туу координаталар систе-
масынын бир түрү. Анын
тик бурчтуу координата-
лар менен байланышы
 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$
аркылуу берилет).

ЦИЛИНДРОИД (цилиндр-
дик мамыча, капитал жагы-
нан цилиндрдик бет, тө-
мөн жагынан цилиндрдик
бетке перпендикулярдуу
болгон тегиздик (негизи)
жана жогор жагынан
 $z = f(x, y)$ бир маанилүү
бет менен чектелген нер-
се).

ЦИРКУЛЬ (айлананы же
анын жаасын сызууда кол-
донулуучу курал).

ЦИРКУЛЯЦИЯ ЖЕ АЙ-
ЛАНМА (вектордук $\vec{a}$ та-
лаасынын туюк L ийри
сызыгы боюнча циркуля-
циясы деп, $(\vec{a}, d\vec{r})$ ин-
 L

тегралын түшүнөбүз. Мын-
да r радиус вектор анын
дифференциалы $d\vec{r} = dx\vec{i} +$
 $+ dy\vec{j} + dz\vec{k}$ болот).

ЦИССОИДА (жалпак ийри
сызыктын бир түрү).

ЦИФРАЛАР (сандарды белгилөөгө колдонулуучу шарттуу белгилер. Эсептөөнүн кенен таралган ондук системасында 0, 1, 2, ..., 9 цифралары колдонулат).

Ч

ЧАПЛЫГИНА МЕТОД

ЧАПЛЫГИНДИН МЕТОДУ (С. А. Чаплыгин тарабынан сунуш кылынган, дифференциалдык теңдемени жакындаштырып чыгарууда колдонулуучу метод).

ЧАПЛЫГИНА НЕРАВЕНСТВО

ЧАПЛЫГИНДИН БАРАБАРСЫЗДЫГЫ (дифференциалдык теңдемелерди жакындаштырып чыгарууга колдонулуучу маанилүү барабарсыздыктар).

ЧАПЛЫГИНА УРАВНЕНИЕ

ЧАПЛЫГИНДИН ТЕНДЕМЕСИ (аралаш типтеги айрым туундулар аркылуу берилген дифференциалдык теңдеме).

ЧАСТИЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

АЙРЫМ УДААЛАШТЫК (берилген удаалаштыктын чектүү же чексиз сандагы мүчөлөрүн алып таштагандан пайда болгон удаалаштык).

ЧАСТИЧНАЯ СУММА РЯДА

КАТАРДЫН АЙРЫМ СУММАСЫ (чексиз кошулуучулардан турган катардын биринчи кошулуучуларынын суммасы).

ЧАСТНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
ЧАСТНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

АЙРЫМ КОРРЕЛЯЦИЯ
АЙРЫМ ТУУНДУ (көп аргументтүү функциянын аргументтеринин бирөө боюнча алынган туундусу).
ТИЙИНДИ (бир бүтүн сан

ЧАСТНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

ЧАСТИЧНО РЕКУРСИВНАЯ ФУНКЦИЯ
ЧАСТИЧНО УПОРЯДОВАННОЕ МНОЖЕСТВО

ЧАСТНОЕ ПРИРАЩЕНИЕ

ЧАСТНОЕ РЕШЕНИЕ

ЧАСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

ЧАСТНЫЙ ИНТЕГРАЛ

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
ЧАСТОТА

ЧАСТОТА СОБЫТИЯ

ды экинчи санга бөлгөндө пайда болгон сан).

АЙРЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛДОО (көп аргументтүү функциянын айрым туундуларын табуу).

ЖАРТЫЛАЙ РЕКУРСИВДУУ ФУНКЦИЯ
ЖАРТЫЛАЙ ИРЕТТЕЛГЕН КӨПТҮК (кээ бир элементтери өз ара иреттелген кээ бир элементтери иреттелбеген көптүк).

АЙРЫМ ӨСҮНДҮ (көп аргументтүү функциянын берилген бир аргументи боюнча өсүндүсү).

АЙРЫМ ЧЫГАРЫЛЫШ (м.: кадимки дифференциалдык теңдемени канааттандырып, жалпы чыгарылышынан алууга мүмкүн болгон чыгарылышы).

АЙРЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ТОЛУК ЭМЕС ДИФФЕРЕНЦИАЛ (көп аргументтүү функциянын бир элементи боюнча дифференциалы).

АЙРЫМ ИНТЕГРАЛ (дифференциалдык теңдеменин айрым чыгарылышы).

АЙРЫМ УЧУР
ЖЫШТЫК (мезгилдүү процесстин белгилүү бир маанисинин убакыттын бирдиги ичинде кайталанышы, м.: $x = A \sin(\omega t + \varphi)$ термелүү процессинде жыштык $\omega = \frac{2\pi}{T}$ болот).

ОКУЯНЫН ЖЫШТЫГЫ (кандайдыр бир А окуясынын жытшыгы m : n аркы-

ЧЕБЫШЕВА ЗАКОН

ЧЕБЫШЕВА МНОГОЧЛЕ-
НЫ

ЧЕРТЕЖ
ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА
ЧЕРТЕЖНЫЙ ПРИБОР
ЧЕРЧЕНИЕ
ЧЕРЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ
ЧЕТВЕРКИ-БЛИЗНЕЦЫ

ЧЕТВЕРТЬ

ЧЕТНАЯ ПЕРЕСТАНОВКА

ЧЕТНАЯ ПОДСТАНОВКА

ЧЕТНОЕ ЧИСЛО

ЧЕТНЫЕ ФУНКЦИИ

луу туюнтулат. Мында n —
сыноонун саны, m A окуя-
сынын пайда болуу саны).
ЧЕБЫШЕВДИН ЗАКОНУ
(чоң сандардын закондо-
рунун бир формасы).
ЧЕБЫШЕВДИН КӨП. МҮ.
ЧӨЛӨРҮ (дифференциал-
дык теңдемелердин чыга-
рылышы катарында анык-
талган бир нече түрдөгү
көп мүчөлөр, м.:
 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ ж. б.).

ЧИЙМЕ
ЧИЙМЕ ТАКТАСЫ
ЧИЙМЕ КУРАЛЫ
ЧИЙҮҮ, ЧЕРЧЕНИЕ
ТЕХНИКАЛЫК ЧИЙҮҮ

ЖАНАША ТУРГАН ТӨРТ
САНДАР (жанаша сан-
далардын айырмасы эки
бирдикке барабар болгон
төрт жөнөкөй сандар, м.:
5, 7, 11 жана 13 ж. б.).

ЧЕИРЕК (көлөмдү өлчөөнүн
чени катарында колдону-
луп келген орустун эски
чени. Математикада кан-
дайдыр бир бүтүндүк
төрттөн бир бөлүгү).

ЖУП ЖОЛУ ОРУН АЛ-
МАШТЫРУУ (инверсия-
ларынын саны жуп болгон
орун алмаштыруу).

ЖУП ЖОЛУ ОРДУНА
КОЮУ

ЖУП САН (экиге калдык-
сыз бөлүнүүчү бүтүн сан,
ал жалпы $2n$ түрүндө бел-
гиленет).

ЖУП ФУНКЦИЯЛАР (кан-
дайдыр областа берилген
 $y=f(x)$ функция үчүн

ЧЕТЫРЕХГРАННИК

ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСТКОВАЯ
РОЗА
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК
ЧЕТЫРЕХЧЛЕННЫЙ

ЧИСЛА ПИФАГОРОВЫ

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ

ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАНИЕ
ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИ-
РОВАНИЕ

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
УРАВНЕНИЙ

$f(x)=f(-x)$ шартынын
орундалышы же аныкта-
луу областы координата
башталышына салыштыр-
малуу симметриялуу бо-
луусу, м.: $y=ax^2$, $y=\cos x$
ж. б.).

ТӨРТ ГРАНДЫК (м.: тет-
раздр ж. б.).

ТӨРТ ЖАЛБЫРАКТУУ
РОЗА

ТӨРТ БУРЧТУК

ТӨРТ МҮЧӨЛҮҮ (м.: мүчө-
лөрүнүн саны төрт болгон
көп мүчө).

ПИФАГОРДУК САНДАР
($x^2+y^2=z^2$ диофанттык
теңдемени канааттандыр-
ган үч натуралдык сандар,
м.: 3, 4 жана 5 ж. б.).

ФИБОНАЧЧИ САНДАРЫ
(улам кийинки мүчөлөрү
алдыккы эки мүчөнүн
суммасынан турган бүтүн
сандардын удаалашынын
элементтери: 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, ...).

САН ТҮРҮНДӨ ДИФФЕ-
РЕНЦИЯЛОО

САН ТҮРҮНДӨ ИНТЕГ-
РАЛДОО (аныкталган ин-
тегралдын маанисин жа-
кындаштырып аныктоо
методу).

ТЕНДЕМЕЛЕРДИ САН
ТҮРҮНДӨ ЧЫГАРУУ
(алгебралык, трансцен-
тик же дифференциалдык
теңдемелердин чыгарылы-
шы жакындаштырып та-
буу, м.: дифференциалдык
теңдемелер үчүн торчолор
методу—сан түрүндө чы-

ЧИСЛИТЕЛЬ ДРОБИ

ЧИСЛО
ЧИСЛО ВЕРНЫХ ЗНАКОВ

ЧИСЛО ИЗМЕРЕНИЙ

ЧИСЛОВАЯ ВЕЛИЧИНА
ЧИСЛОВАЯ ОСЬ

ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ

ЧИСЛОВАЯ ФУНКЦИЯ

ЧИСЛОВОЕ ПОЛЕ

ЧИСЛОВОЕ ПРОСТРАН-
СТВО

гаруучу методдун бирөө
катарында колдонулат).

БӨЛЧӨКТҮН АЛЫМЫ (м.:

$\frac{p}{q}$ бөлчөгүндөгү p саны).

САН
ТУУРА БЕЛГИЛЕРДИН
САНЫ (a — сандын жа-
кындаштырылган, x — сан-
дын так мааниси десек,
анда $|a-x|=\Delta$ абсолют-
тук ката солдон онду ка-
рай санаганда a нын p —
маани берүүчү цифрасы-
нын жарым бирдигинен
ашпаса, жакындаштырыл-
ган a санынын маани бе-
рүүчү биринчи p цифрала-
ры туура белгилеринин
санын берет).

ӨЛЧӨМДӨРҮНҮН САНЫ
(м.: сызыктын өлчөмүнүн
саны—бир, беттики—эки,
телонуку—үч).

САН ЧОНДУГУ
САНДЫК ОК (эсептөөнүн
башталышы, масштаб бир-
диги жана оң багытта
берилген түз сызык).

САН УДААЛАШТЫГЫ
(мүчөлөрү сандардан тур-
ган удаалаштык).

САНДЫК ФУНКЦИЯ (ар-
гументтери натуралдык
сандар болгон функция-
лар, м.: Эйлердин функ-
циясы ж. б.).

САНДЫК ТАЛАА (элемент-
тери сандар болгон талаа,
м.: комплекстүү сандар-
дын талаасы ж. б.).

САНДЫК МЕЙКИНДИК

ЧИСЛОВОЙ ИНТЕРВАЛ

ЧИСЛОВОЙ КОНТИНУУМ
ЧИСЛОВОЙ РЯД

ЧИСТО МНИМЫЕ ЧИСЛА

ЧИСТО ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ДРОБИ

ЧЛЕН

ЧЛЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

ЧЛЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТИ

ШАБЛОН

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ГАРМО-
НИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ШАГ ВИНТОВОЙ ЛИНИИ

САНДЫК ИНТЕРВАЛ
($a < x < b$ барабарсызды-
гын канааттандырган анык
 x сандардын көптүгү).

САНДЫК КОНТИНУУМУ
САН КАТАРЫ (мүчөлөрү
сандардан турган катар).
ТАЗА МНИМЫЙ САН (ai
түрүндөгү сандар. Мында
 $i = \sqrt{-1}$, a —анык сан).

ТАЗА МЕЗГИЛДҮҮ БӨЛ-
ЧӨКТӨР (бөлчөк бөлү-
гүндөгү бир нече цифра-
лары чексиз жолу кайта-
лануучу ондук бөлчөк, м.:
0,99... ж. б.).

МҮЧӨ (кандайдыр бир
туюнтманын составдуу
бөлүгү).

АНЫКТАГЫЧТЫН МҮЧӨ-
СҮ (p —сабынын жана p
мамычасынын бирден эле-
менттеринен алынып тү-
зүлгөн p элементтеринин
көбөйтүндүсү).

УДААЛАШТЫН МҮЧӨСҮ

Ш

ШАБЛОН (бир түрдүү эсеп-
төөлөрдү жүргүзүү мак-
сатында даярдалган үл-
гү).

ГАРМОНИЯЛЫК АНАЛИЗ
ҮЧҮН ШАБЛОНДОР

БУРАМА СЫМАЛ СЫЗЫК-
ТЫН КАДАМЫ (бурама
сымал сызыкты түзүүчү
тегерек цилиндрдин M
точкасы цилиндрди то-
лук бир айланып, M' ава-
лына ээ болгондо, кыймыл
багыты боюнча M точка

ШАГ ИТЕРАЦИИ
ШАГ ТАБЛИЦЫ

ШАР

ШАРОВОЙ ПОЯС

ШАРОВОЙ СЕГМЕНТ

ШАРОВОЙ СЕКТОР

ШАРОВОЙ СЛОЙ

ШАРОВЫЕ ФУНКЦИИ

ШЕСТИГРАННИК

өткөн. М. М. кесиндисинин узундугун түшүнөбүз). ИТЕРАЦИЯ КАДАМЫ ТАБЛИЦАНЫН КАДАМЫ (таблицада берилген аргументтин жанаша эки маанилеринин айырмасы).

ШАР (тегеректи диаметринин айланасында айландыруудан пайда болгон геометриялык нерсе).

ШАРДЫК АЛКАК (сфераны эки параллель тегиздиктер менен кескенден пайда болуп, шардык беттин тегиздиктер менен камалган бөлүгү).

ШАРДЫК СЕГМЕНТ (шардын кандайдыр бир тегиздик менен кесилишинен алынган бөлүгү).

ШАРДЫК СЕКТОР (чокусу шардын борборунда жаткан конустук бет менен шарды кесүүдөн пайда болгон шардык конустун ички бетине туура келген бөлүгү).

ШАРДЫК КАТМАР (шарды эки өз ара параллель тегиздиктер менен кескенден пайда болгон тегиздиктердин арасындагы камалган шардын бөлүгү).

ШАРДЫК ФУНКЦИЯЛАР (сфералык координата системасында Лапласын теңдемесинин белгисиздерин ажыратуудан пайда болгон функциялар).

АЛТЫ ГРАНДЫК (көп грандыктардын айрым

ШЕСТИУГОЛЬНИК

ШИРИНА
ШИРОТА

ШКАЛА

ШКАЛА ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ

ШКАЛА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ШКАЛА РАВНОМЕРНАЯ

ШТРИХ

ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ
ЗАДАЧА

ЭВОЛЬВЕНТА

учуру, алты грандардан турган томпок көп грандык, м.: куб. ж. б.).

АЛТЫ БУРЧТУК (м.: туура алты бурчтук).

ЖАЗЫЛЫК

КЕНДИК (жер шарынын бетиндеги точканын координатасынын бирөө. Математикага географиялык түшүнүк катарында киргизилип, сфералык координата системасында колдонулат).

ШКАЛА (өлчөгүч приборлордо кезигүүчү белгилүү закон боюнча бөлүктөргө бөлүнгөн сызык, м.: термометрдин шкаласы, эсеп сызгычынын шкаалары ж. б.).

ЛОГАРИФМДИК ШКАЛА

БИР КАЛЫПТА ЭМЕС

ШКАЛА

БИР КАЛЫПТАГЫ ШКАЛА

ШТРИХ

ШТУРМ-ЛИУВИЛЛДИН

МАСЕЛЕСИ (эң жөнөкөй учуру чектүү кыл үчүн аралаш маселени Фурьендин методу боюнча чечкенде пайда болот. Ал: $y'' - \lambda y = 0$ теңдемесинин $y(0) = y(\pi) = 0$ четки шартын канааттандырган чыгарылышын табууга алып келет).

Э

ЭВОЛЬВЕНТА К. ЭВОЛЮТА

ЭВОЛЮТА

ЭВОЛЮТА (берилген l жалпак ийри сызыктын ар бир точкасынын ийрилиги борборунун геометриялык орду болгон m жалпак ийри сызыгы, берилген l дин эволютасы, тескерисинче, l ийри сызыгы m дин эвольвентасы).

ЭЙЛЕР-ДАЛАМБЕР-А ФОРМУЛЫ

ЭЙЛЕР-ДАЛАМБЕРДИН ФОРМУЛАЛАРЫ (функцияны Фурьенин катарына ажыратканда, ал тригонометриялык катардын коэффициенттерин аныктоо үчүн колдонулган формулалар).

ЭЙЛЕРДИН ИНТЕГРАЛЫ (м.: экинчи тексти Эйлердин интегралы

$$F(t) = \int_0^{\infty} x^{t-1} e^{-x} dx$$

түрүндө аныкталат).

ЭЙЛЕРДИН КРИТЕРИЙ (сандардын теориясында жөнөкөй p модулу боюнча a санынын квадраттык вычет же квадраттык вычет эмес экендигин аныктоого колдонулуучу критерий. Эгерде $(a, p) = 1$ болсо, ан-

$$\frac{p-1}{2} \equiv \left(\frac{a}{p} \right) \pmod{p}$$

да $a \equiv \left(\frac{a}{p} \right)$ Лежандрдын

символу, к. СИМВОЛ ЛЕЖАНДРА).

ЭЙЛЕРДИН МЕТОДУ (дифференциалдык тендемени сан түрүндө жакында-

ЭЙЛЕРА ПОДСТАНОВКИ

ЭЙЛЕРА ПОСТОЯННАЯ

ЭЙЛЕРА УГЛЫ

ЭЙЛЕРА ФОРМУЛЫ

ЭЙЛЕРА ФУНКЦИЯ

датып чыгарууда колдонулуучу эң жөнөкөй метод).

ЭЙЛЕРДИН ОРДУНА КОЮЛАРЫ $(\int R(x, (ax^2 + bx + c)^{1/2}) dx$ түрүндөгү интегралдарды иррационалдыктан куткарууда колдонулуучу ордуна коюу. Мында, $R(x, y)$, x жана y тең рационалдык туюнтма дегенди түшүндүрөт).

ЭЙЛЕРДИН ТУРАКТУУ САНЫ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = c = 0,57..$$

удаалашынын предели катарында аныкталат).

ЭЙЛЕРДИН БУРЧТАРЫ К УГЛЫ ЭЙЛЕРА

ЭЙЛЕРДИН ФОРМУЛАЛАРЫ (тригонометриялык функцияларды көрсөткүчтүү функциялар аркылуу туюнтууга мүмкүндүк берүүчү формулалар).

ЭЙЛЕРДИН ФУНКЦИЯСЫ (сандардын теориясында кезигүүчү маанилүү функция. $\varphi(n)$ натуралдык n саны менен n ге чейинки өз ара жөнөкөй болгон сандардын санын көрсөтөт.

$$\left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \times$$

$$\times \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right)$$

Мында $p_1, p_2, \dots, p_k$ лар n

ЭЙЛЕРА КРИТЕРИЙ

ЭЙЛЕРА МЕТОД

ЭКВИАФФИ'ННАЯ СВЯ'З-
НОСТЬ
ЭКВИАФФИ'ННОЕ ОТОБ-
РАЖЕ'НИЕ
ЭКВИВАЛЕ'НТНОЕ МНО'-
ЖЕСТВО

✓ ЭКВИВАЛЕ'НТНОСТЬ

ЭКВИВАЛЕ'НТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЕ'НИИ
ЭКВИВАЛЕ'НТНЫЕ БЕСКО-
НЕ'ЧНО МА'ЛЫЕ ВЕЛИ-
ЧИ'НЫ
ЭКВИВАЛЕ'НТНЫЕ НО'Р-
МЫ
ЭКВИВАЛЕ'НТНЫЕ ПОД-
ГРУП'ПЫ
ЭКВИВАЛЕ'НТНЫЕ СРАВ-
НЕ'НИЯ
ЭКВИВАЛЕ'НТНЫЕ УРАВ-
НЕ'НИЯ

✓ ЭКВИВАЛЕ'НТНЫЕ ЧИ'С-
ЛА
ЭКВИДИСТА'НТНАЯ ЛИ'-
НИЯ

дин жөнөкөй бөлүүчүлө-
рү).

ЭКВИАФФИНДИК БАП-
ЛАНЫШТУУЛУК
ЭКВИАФФИНДИК ЧА-
ГЫЛДЫРЫШ
ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ КӨП-
ТҮК (элементтеринин ара-
сында өз ара бир маани-
лүү дал келүүчүлүк жа-
шаган көптүктөр, м.: жуп
жана үчкө бөлүнгөн нату-
алдык сандардын көптүк-
төрү. Анткени алардын
элементтеринин арасында
 $2n \leftrightarrow 3n$ дал келүүсү бар).

✓ ЭКВИВАЛЕНТТҮҮЛҮК,
ТЕҢ КҮЧТҮҮЛҮК
КӨРҮНҮШТҮН ЭКВИВА-
ЛЕНТТҮҮЛҮГҮ
ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ ЧЕК-
СИЗ КИЧИНЕ ЧОНДУК-
ТАР
ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ НОР-
МАЛАР
ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ ГРУП-
ПАЛАРДЫН БӨЛҮГҮ
ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ СА-
ЛЫШТЫРУУЛАР
ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ ТЕҢ-
ДЕМЕЛЕР, ТЕҢ КҮЧТҮҮ
ТЕНДЕМЕЛЕР
✓ ЭКВИВАЛЕНТТҮҮ САН-
ДАР

ЭКВИДИСТАНТ СЫЗЫГЫ
(м.: Лобачевскийдин гео-
метриясында берилген түз
сызыктын бир жагында
жатып, андан бирдей
алыстаган точкалардын
геометриялык ордун түшү-
нөбүз. Эвклиддин геоме-
триясында түз сызыктын
эквидистанты түз сызык,

Э'ККЕР

ЭКСПОНЕНЦИЯ'ЛЬНАЯ
ФУН'КЦИЯ

ЭКСПОНЕНЦИЯ'ЛЬНЫИ
ГОМОМОРФИ'ЗМ
ЭКСТРАПОЛИ'РОВАНИЕ

ЭКСТРАПОЛЯ'ЦИЯ

ЭКСТРЕМА'ЛЬНЫИ ПОЛИ-
НО'М
ЭКСТРЕ'МУМ

ЭКСЦЕНТРИСИТЕ'Т

айлананыкы айлана бо-
лот).

ЭККЕР (жер бетинде 45°
же 90° тук бурчтарды тү-
зүүгө колдонулуучу ку-
рал).

ЭКСПОНЕНЦИЯЛЫК
ФУН'КЦИЯ (негизи Не-
пердин e саны болгон көр-
сөткүчтүү функция, б. а.
 $y=e^x$).

ЭКСПОНЕНЦИАЛДЫК
ГОМОМОРФИЗМ
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯЛОО,
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ЖҮР-
ГУЗУУ

ЭКСТРОПОЛЯЦИЯ ($f(x)$
функциясын $[x_0, x_n]$ кесин-
дисинде жаткан $x_0, x_1, \dots, x_n$
точкаларындагы берилген
 $f(x_k)$ маанилерин пайда-
ланып, $[x_1, x_m]$ кесиндинин
сыртында жаткан x точка-
сындагы $f(x)$ маанисин
жакындаштырып эсептөө-
нү түшүнүшөт).

ЭКСТРЕМАЛДЫК КӨП
МҮЧӨ

ЭКСТРЕМУМ (функциянын
экстремуму анын максим-
мум жана минимум маа-
нилерин бириктирген түшү-
нүк).

ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ (бе-
рилген фокус деп аталган
точкага чейинки аралыгы-
нын, берилген түз сызык-
директриссага чейинки
аралыктарынын катышы
турактуу сан болгон точ-
калардын геометриялык
орду экинчи тартиттеги
ийри сызыкты берет. Ал
катыш ийри сызыктын
эксцентриситети делет.

Эллипсте эксцентриситет $e < 1$, гиперболода $e > 1$, параболада $e = 1$ болот).

ГИПЕРБОЛАНЫН, ПАРАБОЛАНЫН ж. б. ЭКСЦЕНТРИСИТЕТИ

ЭКИНЧИ ТАРТИПТЕГИ ИЙРИ СЫЗЫКТЫН ЭКСЦЕНТРИСИТЕТИ ЭЛЕКТРОИНТЕГРАТОР

(интегралдоочу математикалык машина. Ал машина дифференциалдык тендемени жакындаштырылган чыгарылышын моделдөөнүн негизинде берет).

ЭЛЕКТРОНДУК ЭСЕП-ТӨӨЧҮ МАШИНАЛАР к. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

ЭЛЕМЕНТ (ар кандай тааал бүтүндүн, аны түзө турган составдуу бөлүгү, м.: көптүктүн элементи, фигуранын элементи ж. б.).

ГРУППАНЫН ЭЛЕМЕНТИ СЫЗЫКТУУ БЕТТИН ЭЛЕМЕНТИ (бетти түзө турган сызыктар).

НЕЙТРАЛДУУ ЭЛЕМЕНТ

АНЫКТАГЫЧТЫН ЭЛЕМЕНТИ (аныктагыч түзүлгөн сандар же функциялар).

ОРТОГОНАЛДЫК СИСТЕМАНЫН ЭЛЕМЕНТИ АЯНТТЫН ЭЛЕМЕНТИ (чексиз кичине аянт. - Ал Декарт координата системасында $d\sigma = dx dy$ аркылуу туюнтулат).

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГРУППА

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФУНКЦИЯ

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ЭЛЛИПС

ЭЛЛИПСОИД

ЭЛЕМЕНТАРДЫК ГЕОМЕТРИЯ (элементардык математиканын бөлүгү).

ЭЛЕМЕНТАРДЫК (ЖӨНӨКӨЙ) ГРУППА

ЭЛЕМЕНТАРДЫК МАТЕМАТИКА (математиканын — математикалык анализ пайда болгонго чейинки бөлүгү. Ал функциялардын жалпы түшүнүгүн, пределге өтүү, туунду алуу жана интегралдоо операцияларын колдонбойт).

САНДАРДЫН ЭЛЕМЕНТАРДЫК ТЕОРИЯСЫ

ЭЛЕМЕНТАРДЫК ФУНКЦИЯ (көп мүчөлөрдөн, рационалдык функциялардан, көрсөткүчтүү, даражалуу, логарифмдик, тригонометриялык жана тескери тригонометриялык функциялардан турат же ал функциялардын үстүнөн чектүү сандагы арифметикалык төрт амал жүргүзүүдөн алынат).

ЭЛЕМЕНТАРДЫК ДАЛИЛДӨӨ

ЭЛЕМЕНТАРДЫК ӨЗГӨРҮП ТҮЗҮҮ

ЭЛЛИПС (экинчи тартиптеги жалпак туюк ийри сызык. Эллипти — тик коносту жантык тегиздик менен кесүүдөн алууга болот).

ЭЛЛИПСОИД (канондун тендемеси

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ ГИПЕРБОЛЫ (ПАРАБОЛЫ И ДР.)

ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ КРИВОЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

ЭЛЕКТРОИНТЕГРАТОР

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕМЕНТ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТ ЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ЭЛЕМЕНТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ЭЛЕМЕНТ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

ЭЛЕМЕНТ ОРТОГОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ЭЛЕМЕНТ ПЛОЩАДИ

ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ГЕО- МЕТРИЯ

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ КРИ- ВИЗНА' ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИН- ТЕГРАЛЫ

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КООР- ДИНАТЫ

болгон экинчи тартинтеги туюк бет. Мында a, b, c лар параметрлер. Аны эллипти айландыруудан дагы алууга болот).

**ЭЛЛИПСОИДДИК КООР-
ДИНАТАЛАР** (мейкин-
диктеги өз ара ортогонал-
дуу болгон ийри сызыктуу
беттердин түркүмдөрүнүн
кесилишнен пайда болгон
ийри сызыктар. Аны коор-
дината системасын өзгөр-
түп туруп, математикалык
физиканын кээ бир масе-
лелерин чечүүдө колдону-
шат).

**ЭЛЛИПСТИК ГЕОМЕТ-
РИЯ** (Римандын геомет-
риясы κ . РИМАНА ГЕО-
МЕТРИЯ).

ЭЛЛИПСТИК ИЙРИЛИК

ЭЛЛИПСТИК ТОЧКА
(беттин толук ийрилиги он-
сан болгон точкасын тү-
шүнөбүз. Эллиптик точ-
канын кичине аймагында
бет жаныма тегиздиктин
бир жагында жатат).

**ЭЛЛИПСТИК ИНТЕГРАЛ-
ДАР** ($\int R(x, y) dx$ тү-
рүндөгү интегралдар.
Мында $R(x, y)$, x жана y
тең рационалдык функ-
цияны түшүндүрөт. y бол-
со, $y = \sqrt{P(x)}$, $P(x)$
үчүнчү же төртүнчү дара-
жалуу эселик тамыры бол-
богон көп мүчө).

**ЭЛЛИПСТИК КООРДИ-
НАТАЛАР** (тегиздиктеги
фокусташ болгон гипербо-
лалар менен эллипстердин

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ УРАВ- НЕНИЯ

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПАРА- БОЛОИД

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ЦИ- ЛИНДР

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТ- НОСТЬ ЭМПИРИЧЕСКАЯ УСТОЙ- ЧИВОСТЬ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ФОРМУ- ЛЫ

ЭНДОМОРФИЗМ

ЭНДОМОРФИЗМ ПРЯМО- ГО РАЗЛОЖЕНИЯ

түркүмдөрүнөн түзүлгөн
ийри сызыктуу координат-
тар. Фокусташ эллипстер
менен гиперболалар өз
ара ортогоналдуу түркүм-
дөрдү түзүшөт).

ЭЛЛИПСТИК ТЕНДЕМЕ
(айрым туундулар аркы-
луу берилген дифферен-
циалдык тендемелердин
бир түрү).

**ЭЛЛИПСТИК ПАРАБО-
ЛОИД** (тегиздик менен
оз огуна параллель кеси-
лиштери параболо, хоу те-
гиздигине параллель кеси-
лиштери эллипстер болгон
бет).

ЭЛЛИПСТИК ЦИЛИНДР
(багыттоочусу хоу тегиз-
дикте жаткан эллипс, тү-
зүүчүсү апликата огуна
параллель болгон ци-
линдрдик бет).

**ЭМПИРИКАЛЫК ЫКТЫ-
МАЛДЫК
ЭМПИРИКАЛЫК ТУРУК-
ТУУЛУК
ЭМПИРИКАЛЫК ФОРМУ-
ЛАЛАР** (тажрыйба неги-
зинде алынган формула-
лар).

ЭНДОМОРФИЗМ (кандай-
дыр бир M көптүгүндө
аныкталган алгебралык
операция сакталып, көп-
түктүн өзүн-өзүнө чагыл-
дырууну түшүнөбүз, м.:
натуралдык сандарды
 $n \leftrightarrow 2n$ чагылдыруу. Анда
 $2(n+m) = 2n + 2m$ касиети
сакталат).

**ТҮЗДӨН-ТҮЗ АЖЫРАТУУ-
НУН ЭНДОМОРФИЗМИ**

ЭПИМОРФИЗМ
ЭПИМОРФНОЕ ОТОБРА-
ЖЕНИЕ

ЭПИТРОХОИДА

ЭПИЦИКЛОИДА

ЭПСИЛОН

ЭПИОР

ЭРГОДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ЭРГОДИЧЕСКИЙ ПРО-
ЦЕСС
ЭРМИТА МНОГОЧЛЕННЫ

ЭПИМОРФИЗМ
ЭПИМОРФДУУ ЧАГЫЛ-
ДЫРУУ ЖЕ ЭПИМОР-
ФИЗМ

ЭПИТРОХОИДА (берилген айлананын сырты боюнча экинчи бир айлана жылмышпай тегеренгенде, экинчи айлананын сыртында жаткан точка сызган жалпак ийри сызык. Точка айлана менен турактуу бекитилген деп эсептелет).

ЭПИЦИКЛОИДА (кыймылсыз айлана боюнча, экинчи бир айлана жылышпай тегеренгенден, экинчи айлананын точкасы сызган жалпак ийри сызык. Айланадагы точка айланада кыймылсыз бекитилген).

ЭПСИЛОН (грек алфавитиндеги тамга — ϵ).

ЭПИОР (эки өз ара ортогоналдуу тегиздиктерге фигураны ортогоналдуу проекциялар методу боюнча чагылдыруудан пайда болгон, мейкиндиктеги фигуранын эки картиналуу чиймеси).

ЭРГОДИКАЛЫК ТЕОРИЯ (статикалык физиканы математикалык теориянын жардамы менен негиздөөдө пайда болгон теория).

ЭРГОДИКАЛЫК ПРО-
ЦЕСС

ЭРМИТТИН КӨП МҮЧӨ-
ЛӨРҮ (сан огунда орто-
гоналдуу болгон

$$x_n = e^{x^2/2} \frac{d^n(e^{-x^2/2})}{dx^n}$$

ЭРМИТОВА ФОРМА

ЭСКАЛАТОРНАЯ ФОРМА
ЭСКАЛАТОРНОЕ УРАВНЕ-
НИЕ

ЭСКАЛАТОРНЫЙ МЕТОД
ЭФФЕКТИВНОЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО

ЭФФЕКТИВНЫЙ МИНИ-
МУМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ

ЯВНАЯ ФОРМА
ЯВНАЯ ФУНКЦИЯ

ЯВНОЕ ЗАДАНИЕ ФУНК-
ЦИИ

ЯДРО

түрүндөгү көп мүчө. Ка-
ралган көп мүчөнүн ка-
сиеттерин Эрмитке чейин
орус математиги Чебышев
үйрөнгөн).
ЭРМИТТИН ФОРМАСЫ

$$\sum_{k,l=1}^n a_{kl} z_k \bar{z}_l$$

түрүндөгү форма. Мында

$a_{kl} = a_{lk}$, a_{lk} , z_l
лер a_{lk} жана z_l санда-

рына түйүндөш сандар).

ЭСКАЛАТОРДУК ФОРМА
ЭСКАЛАТОРДУК ТЕНДЕ-
МЕ

ЭСКАЛАТОРДУК МЕТОД
ЭФФЕКТИВДУУ ДАЛИЛ-
ДӨӨ

ЭФФЕКТИВДУУ МИНИ-
МУМ

БААЛООНУН ЭФФЕКТИВ-
ДУУЛУГУ

Я

АЙКЫН ФОРМА
АЧЫК ФУНКЦИЯ (көз ка-
ранды функцияга карата
чечилген болсо, анда
функцияны ачык түрдө бе-
рилген дешет, м.: $y = \sin x$,
 $y = ax^2$ ж. б.).

ФУНКЦИЯЛАРДЫН
АЧЫК ТҮРДӨ БЕРИ-
ЛИШИ

ЯДРО (м.: берилген интег-
ралдык өзгөртүп түзүүдө:

$$\varphi(x) = \int_a^b \kappa(x, y) f(y) dy$$

ЯДРО' ГЛАВНОЕ
ЯДРО' ГОМЕОМОРФИЗМА

ЯДРО' ИНТЕГРАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ

ЯДРО' КАНОНИЧЕСКОЕ

ЯДРО' КВАЗИОПРЕДЕ-
ЛЕ'ННОЕ
ЯДРО' НЕОГРАНИЧЕННОЕ

ЯДРО' НЕСИММЕТРИЧ-
НОЕ

ЯДРО' ОПРЕДЕЛЕ'ННОЕ
ЯДРО' ПОВТО'РНОЕ
ЯДРО' ПОЛОЖИ'ТЕЛЬНОЕ
ЯДРО' ПОЛУОРТОГО-
НАЛЬНОЕ

ЯДРО' ПОЛЯ'РНОЕ
ЯДРО' РАЗРЕШАЮЩЕЕ
ЯДРО' РЕЗУЛЬТИРУЮ-
ЩЕЕ

ЯДРО СИММЕТРИЗУЕ-
МОЕ

ЯДРО' СПЕКТРА
ЯКО'БИ МНОГОЧЛЕ'НЫ

$\kappa(x, y)$ функциясы ядро
делет. Каралган өзгөртүп
түзүү $f(x)$ функциясын
 $\varphi(x)$ функциясына өткө-
рөт).

БАШКЫ ЯДРО
ГОМЕОМОРФИЗМДИН
ЯДРОСУ
ИНТЕГРАЛДЫК ТЕНДЕ-
МЕНИН ЯДРОСУ (м.:

$$u(x) = f(x) + \int_a^b \kappa(x, t) u(t) dt$$

интегралдык тендемеде бе-
рилген $\kappa(x, t)$ функциясы
ядро делет. $u(t)$ белгисиз
функция, $f(x)$ берилген
функция).

КАНОНДУК (ЖӨНӨКӨЙ)
ЯДРО

АНЫКТАЛЫП ЖЕТПЕ-
ГЕН ЯДРО

ЧЕКТЕЛБЕГЕН ЯДРО (ка-
ралган областта интеграл-
дык тендеменин ядросу
чексизге умтулат).

СИММЕТРИЯСЫЗ ЯДРО К.
СИММЕТРИЧЕСКОЕ
ЯДРО

АНЫКТАЛГАН ЯДРО

КАПТАЛАНМА ЯДРО

ОҢ ЯДРО

ЖАРТЫЛАЙ ОРТОГО-

НАЛДУУ ЯДРО

ПОЛЯРДЫК ЯДРО

ЧЕЧИЛҮҮЧҮ ЯДРО

НАТЫПЖАЛООЧУ ЯДРО

СИММЕТРИЯЛАНУУЧУ
ЯДРО

СПЕКТРДИН ЯДРОСУ

ЯКОБИНИН КӨП МҮЧӨ-
ЛӨРҮ

ЯКО'БИ СИ'МВОЛ
ЯКОБИАН'Н

ЯКОБИНИН СИМВОЛУ
ЯКОБИАН (ийри сызыктуу
координаталар система-
точкасын (x, y, z) точка-
точкасын (x, y, z) точка-
сын пайдаланып, (ξ, η, ζ)
чоюлуу же кысылуу коэф-
фициентин туюнтуучу
чондук).

ЛИТЕРАТУРА

а) Учебники, учебные пособия

1. Александров П. С. Введение в общую теорию множества и функций. Гостехиздат, 1948.
2. Березин И. С. и Жидков Н. П. Методы вычислений, т. I, II. Физматгиз, 1960.
3. Бермант А. Ф. Краткий курс математического анализа. Физматгиз, 1963.
4. Будаг Б. М., Фомин С. В. Кратные интегралы и ряды. «Наука», 1964.
5. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. Физматгиз, 1961.
6. Голубев В. В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. ГИТТЛ, 1950.
7. Ефимов Н. В. Высшая геометрия. ГИТТЛ, 1953.
8. Канторович Л. В. и Акилов Г. П. Функциональный анализ в нормированных пространствах. Физматгиз, 1959.
9. Канторович Л. В. и Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. Гостехиздат, 1949.
10. Коллатц Л. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Изд-во иностр. лит., 1953.
11. Кочин Н. Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. Изд. АН СССР, 1951.
12. Курант Р. Уравнения с частными производными. «Мир», 1964.
13. Курош А. Г. Лекции по общей алгебре. Физматгиз, 1962.
14. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. ГИТТЛ, 1956.
15. Лаврентьев М. А. и Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного. ГИТТЛ, 1951.
16. Люстерник М. А., Соболев В. И. Элементы функционального анализа. «Наука», 1965.
17. Маркушевич А. И. Теория аналитических функций. ГИТТЛ, 1950.
18. Мусхелишвили Н. И. Аналитическая геометрия. ГИТТЛ, 1947.
19. Натансон И. П. Теория функций вещественной переменной. Гостехиздат, 1957.

20. Немыцкий В. и др. Курс математического анализа, т. I, II. ГИТТЛ, 1957.
21. Петров А. З. Пространство Эйнштейна. Физматгиз, 1961.
22. Привалов И. И. Аналитическая геометрия. «Наука», 1964.
23. Рашевский П. К. Риманова геометрия и тензорный анализ. «Наука», 1964.
24. Смирнов В. И. Курс высшей математики, т. I, II, III, IV, V. ГИТТЛ.
25. Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений. Гостехиздат, 1958.
26. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. I, II, III. Гостехиздат, 1961, 1962, 1963.

б) Справочная литература и словари

1. Англо-русский словарь математических терминов. ИЛ, 1962.
2. Большая Советская энциклопедия.
3. Броиштейн И. Н. и Семендяев К. А. Справочник по математике. «Наука», 1964.
4. Исхаков А. Словарь математических терминов. Фрунзе, 1949/1950.
5. Русско-казахский терминологический словарь, ч. II. АН Каз. ССР, 1959.
6. Мантуров О. В. и др. Толковый словарь математических терминов. «Просвещение», 1965.
7. Немецко-русский математический словарь. Физматгиз, 1960.
8. Польско-русский математический словарь. Физматгиз, 1963.

*Ракым Усубакунов
Чабалдай Жаныбеков*

РУССКО-КИРГИЗСКИЙ
СЛОВАРЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ

*
* *

Технический редактор
М. Г. Попова.

*
* *

Сдано в набор 31/VII—1967 г.
Подписано в набор 5/IX—1967 г.
Формат бумаги 60×90^{1/16}
Бумага типографская № 2
Объем 29,5 п. л., уч. изд. 28 л.
Тираж 700 экз. Заказ 1624.
Цена 1 руб. 13 коп.

*
* *

Издательство Академии наук
Киргизской ССР
г. Фрунзе, ул. XXII партсъезда, 265-а.

*
* *

Типография Академии наук
Киргизской ССР
г. Фрунзе, ул. Токтогула, 96.

БАЙКАЛГАН ТҮЗӨТҮҮЛӨР

Цети	Ж о л у		Васылганы	Дурусу
	Үст. са- наганда	Аст. са- наганда		
1	2	3	4	5
10	3		$\int_a^b f(x) dx$	$\int_a^b f(x) dx$
15		17	санаттуулуктун	санаттуулуктун
25	11		$\log_a N$	$\log_a N$
28	15-16		$\ln$	$\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
29	16		$(x + \sqrt{x^2 + 1})$	a_n жана g_n
46	6		$v(x, y)$	$v(x, y) =$
48	1		абсолютнай дасто- абсолюттук чындык	окулабасы
54	4		Δt	Δt
100	7		килограммдын	килограммды
113	8		(бөлүгү)	бөлүгү
144		9	$\sqrt{8} \approx 2$	$\sqrt{8} \approx 2$
159		15	$\eta(x)$	$\eta(x)$
161		11	интеграторлор	интегратор
165	13		инъективдик	инъективди
174		15	$b x_1^2 x_2$	$b x_1 x_2$
175	6-7		$\sqrt{\frac{1}{n}} \left[(x_1 - a)^2 + (x_2 - a)^2 + \dots + (x_n - a)^2 \right]$	$\left[\frac{1}{n} \left[(x_1 - a)^2 + (x_2 - a)^2 + \dots + (x_n - a)^2 \right] \right]^{\frac{1}{2}}$
177		7-8	формулаар	формулаар
179		13	классификация	классификация
182	13		$\sin$	$\sin$
187		16	$x < b$	$a < x < b$
188	3		$2k\pi l$	$2\pi l$
188		7	$l\pi(2k+1)$	$l\pi(2k+1)$
188		15-16	параболада	параболада
195	22		ax	ax^2
199			Билинейная форма косо- симметрическая	Косо-симметриче- билинейная фо
201	3-4		$\int_L dl$	$\int_L$
214		7	интегралдык	интегралдык
242	1	6-7	вектордук	вектордук
246			терс	он
250	14		болгон	болбогон
263	13		үзгүчтүк	үзгүчтүк
282	20	17	конустук	конустук
283				
289		5	основно	основно
308	19		трагитет	трагитет
314	7		туконтма	туконтма
317		3	Гасстук	Гасстук
353	15-16		бобот	бобот
367		6	$y = f(x_1, x_2, \dots, x)$	$y = f(x_1, x_2, \dots, x)$
368	21		рефлексивдүүлүк	рефлексивдүүлүк
378	16		$l =$	$l =$

1	2	3	4	5
393	12	---	болушат	болушат
391	8	---	тийишүүчү	тийишүүчү
390	---	20	Лежандрдын	Лежандрдын
403	1	---	$y=x$	$y=x^d$
403	---	7	a	a
406	16	---	түнүшөт	түнүшүшөт
408	---	17	нүндөгү теорема	жонүндөгү теорема
415	4	---	миселсинин	миселсинин
419	2	---	$y \approx$	$y \approx$
421	19	---	$x \leq M$	$x \leq M$
423	---	7	үч бурчтуу	үч бурчтуу
425	5	---	үч бурчтарды	үч бурчтуктарды
426	---	3	$a_n = a_{n+1} + 1$	$a_n = a_{n+1}$
434	10	---	$\int_a^b x^2(x)dx$	$\int_a^b f^2(x)dx$
435	5	---	$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$	$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$
436	---	5	$\varphi(t_n)$	$\varphi_1(t_n)$
440	---	12	формулаар	формулаар
448	---	11	анык сандан	анык сандардын
455	---	19	сандардын	сандардын
469	---	7	$a^{\frac{p-1}{p}} = \left(\frac{a}{p}\right)$	$a^{\frac{p-1}{p}} = \left(\frac{a}{p}\right)$
461	11	---	кесилишинен	кесилишинен
466	---	10	тең	тең
471	3=6	---	система-точкасын	системасын найдала- нын
			(x, y, z)	(ξ, η, ζ)
			точка-точкасын (x, y, z)	точкасын (x, y, z)
			точкасын найдаланын, (ξ, η, ζ)	точкасын өлчөгүн түзгөндө